

83.7 (кыр)
Р 95




Рысбаев Сулайман Казыбаевич

“Педагогикалық технологиялар”

ОКУУЧУНУН СҮЙЛӨӨ ЖАНА ЖАЗУУ ИШМЕРДИГИ

2014



УДК 80/81

ББК 81

Р 95

Р-95. Рысбаев С., Окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги: теориялык - практикалык маселелери, 2-китең, -Б. 2014. — 344 б.

ISBN 978-9967-31-171-8

Китепте эне тилиндеги сөздүн маани-маңзызы, сөз билүүсү, аны колдоно алуусу, андан ары окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги, анын илимий мүнөздөмөсү, ага коюлуучу дидактикалык талаптар, сүйлөө, жазуу ишмердигине, анын ичинде дилбаян, баяндама, жат жазууга үйрөтүүнүн теориялык практикалык маселелери камтылды.

Изилдөөдөгү көтөрүлгөн маселелер ЖОЖдордун окуучуларына колледждердин, орто мектептердин мугалимдерине, аспиранттарга жана студенттерге усулдук жардам берүү максатын көздөйт.

Китептин 2-бөлүгү доцент А.Акматова менен бирге иштелген.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

P 4602000000-14

УДК 80/81

ББК 81

ISBN 978-9967-31-171-8

© Рысбаев С. 2014

АЛГЫ СӨЗ ОРДУНА

ОКУУЧУНУН ЖАЗУУ, ОЙЛОО ЖАНА СҮЙЛӨӨ ИШМЕРДИГИ ТУУРАЛУУ

Тил адамдардын байланыш-катнашынын гана куралы эмес, ал – адамдын маданияты, ишмердигинин өзгөчө түрү, коомду жана дүйнөнү таанып-билигүүсүнүн баа жеткис каражаты, элдик руханий дөөлөттөрдүн улуу казынасы да болуп саналат.

Адамдын сүйлөөсү- баа жеткис рухий ишмердик. Ал тил аркылуу жүзөгө ашарын эстесек, “онөр алды-кызыл тил” деген накыл кеп элибизде бекер жеринен айтылбагандыгын билебиз.

Адам кебинин маданиятуулугунун негизги касиеттеринин бири анын максаттуулугу жана сапаттуулугу болуп эсептелет. Ал эми максат жана сапат адамдын ой жүгүрттүүсүнүн практика жүзүндөгү продуктусу болгондуктан, кырдаалга карата туура ой жүгүрттүү, өз кебин өзү жөнгө салуу процесстери маанилүү орунда турат. Аңсыз— максатсыз, сапатсыз сөз айтылат да, кеп маданиятына шайкеш келбegen кырдаал түзүлөрү анык. Ошондуктан кыргыз элиндеги: “ойлобой сүйлөгөн, онтобой ооруга жолугат”, айтылган сөз- атылган ок”, «бутунан мұдүрүлгөн турат, тилинен мұдүрүлгөн турбайт»- деген накыл сөздөр эң туура айтылган.

Колунуздардагы китеpte адамдын маданиятуулугунун негизги көрсөткүчтөрүнөн болгон сүйлөө жана жазуу ишмердиги, анын белгилери, баскычтары, коммуникативдик максаттуулугу жана сапаттары тууралуу кеп жылдык изилдеөлөрүбүздү жыйнап, анан да илимий жактан изилдеген окумуштуулардын эмгектерине таянып, мектептерде кыргыз тилин окутууда окуучуларды кеп маданиятына калыптандыруу проблемасына кайрылдык.

Китеpte, негизинен, жогоруда айтылып өткөн абалды негиз кылыш, орто мектептердин кыргыз тили сабагында окуучуларды жазуу жана сүйлөө ишмердигине калыптандыруунун теориялык жана практикалык жагдайлары камтылды.

Тагыраак айтканда, адамдын кеп ишмердиги мына бол таланттардан байкалат:

- 1) сөз жана аны кебинде колдоно билүү ишмердиги;
- 2) сүйлөө ишмердиги;
- 3) жазуу ишмердиги, анын ичинен, жаңы үлгү текст (дилбаян) түзүү ишмердиги;
- 4) текстти өзгөртө билүү же өркүндөтө билүү (баяндама жазуу) ишмердиги;
- 5) сабаттуу жазуу (жат жазуу) ишмердиги.

Колунуздардагы китепте адамдын мына ушул ишмердигинин аталған багыттардагы ишмердиктери, анын мүнөздөмөлөрү, турмушта колдо-нулушу, аларга коюлган талаптар, турлөрү тууралуу кенири сөз болду.

Эмесе, сөз ирети менен болсун.

Деги эле, мектеп окуучусу өспүрүм курагына келгенде өзүн өзүн үлгүлүү алып жүрүүгө, адептик жана турмуштук ой жүгүртүүгө кылган алгачкы аракеттери менен мурдагы курактарынан кыйла айырмаланып калат. Себеби бул куракта жекече физиологиялык да, психологиялык да өзгөчөлүктөргө жараша, айрым, изги, адамкерчилик сапаттарга умтулуу менен жүрүм-туруму жолдошторуна, башка улуу адамдарга жасаган ма-милелери өзгөрүп, өзүн идеал туткан «жакшы» адамдарына окшоштуруп, ез алдынча мүнөз, кыял тутуу сыйктуу «ачылыштары» башталат.

Мына ошол кезде адабият сабактарында үлгүлүү каармандардын таасири менен баланын жан дүйнөсүнө от коер ынгайлуу кырдаал түзүлөт. Мындай маанилүү учурда адабият сабактарында, көбүнчө, окуучунун акыл-ой ишмердигине гана далбас урулуп, анын ыймандык, атуулдук жактан өнүгүп, калыптануусуна анча көңүл бурулбай, бурулса да аягына чыкпай орто жолдо калыш, билимдин турмуштук, дүйнө таануучулук мааниси унутта калууда. Натыйжада, биздин методикалык адабияттарыбыз, окуу китечтерибиз билим берүү, тарбиялоо, естүрүү сыйктуу дидактикалык талаптарга толук шайкеш келбей, илимий, адабий фактылардын чылбырласын короттой «үйүп-жыйып», сабактагы аз убакытты, окуучу менен мугалимдин болгон күч-аракетин көптөгөн зарыл да, зарыл эмес да фактыларга «көөмп» таштап, баланын ой-сезимин, күчүн, ыймандык, адамдык эркин жетилүүсүн туткундап, көз карашын чектеп, милдеттүүлүктүн жарына алып келип такап коёт. Бул сыйктуу көрүнүштердөн улам сабактын тарбиялык таасири солгундап, анын натыйжасында мугалимдин да чыгармачылык, активдүүлүк мүмкүнчүлүгү чектелип калат.

Мына ушундай көптөгөн себептерден улам сабаттуу, маданияттуу жаза албаган, логикалык жактан ой жүгүртүүсү жарды, айрым ыймандык, адептик аброю, дүйнө таануучулук даражасында пас адамды окутуп, тарбиялап жаткансыбыз. Айрыкча, адабият сабагында окуучуларга тарыхый-хронологиялык факт материалдарды гана үйрөтүү менен, анын нравалык, эстетикалык баалуулугу терең ачылбай, балага ал боюнча нравалык-эстетикалык билим берүү, турмуштук көз карашын калыптандыруу идеялары кагазда гана калууда.

Адабият сабагы көркөм ой менен баланы ойлонто албаса, толкундантып ыракатка бөлөбесө, ойго салып, көз карашына кең мейкиндик ачып бере албаса, ал адабият сабагы болуудан калат.

Адабият сабагы - эркин жана көркөм ой жүгүртүү сабагы. Демек, бала сабакта ойлонуу, көз карашын, турмуштагы сүйүүсү менен жек көрүүсүн, кайгысы менен кубанычын, идеал-максаттарына умтулуусун образдардан издең таап, ошол образдар менен кошо жашап, кошо күрөшүп,

өзүндөгү жаман жактарын таштап, жакшы жактарын өнүктүрүүгө умтуулусуна мугалим Бакай болуп, карантыда жол таап берүүсү, багытын көрсөтүп турруусы зарыл.

Өз алдынча изилдөө, ой жүгүртүү иштери көбүнчө эркин дилбаян жазууда байкалат. Өз алдынча иштөөсүз, өз алдынча окуусуз адабият сабагын элестетүүгө мүмкүн эмес. «Окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө биринчи көнүл буруу керектиги, өз алдынча билим алуу - ар бир адамдын ички талабы, ар күнкү иши...» экендиги туурасында көп эле айтып да, жазып да жүрөбүз.

Жогоруда айтылгандай, окуучунун өз алдынча иштөөсүнүн өзүнчө бир формасы катары мектеп дил баянынын ролу чоң. Дилбаян окуучунун идеялык-саясий, нравылык-эстетикалык жактан калыптанусунда табиттөрин, ишенимдерин бекемдөө жана байланыштуу кебин, кеп маданиятын, сөз байлыгын өстүрүүде мааниси кенири. Анын ичинен, эркин темада жазган дил баяндар да окуучулардын алдына коюлган проблемаларды өз алдынча чечүүгө кылган аракети бааланууга тийиш. Бирок биз айрым учурда анчейин элес албай келген бир маселе — өзгөчө бутурүүчү класстардагы жыйынтык сыноолордо эркин темадагы дилбаяндын темасын саясий-экономикалык, тарыхый маселелерге арнаап келгендигибиздин максаты кандай эле? - дегим келет. Себеби ошондогу окуучунун жазган дилбаяны же тарыхый темадагы, же саясий, же экономикалык маселени чагылдырган макала, же баяндама эмес, жөн гана экзаменде баа алуунун каражаты сыйктастып көрүнчү. Бир жагынан, турмушка жаңы кадам койгон жаш адам ошол сыйктуу маселелер туурасында да ой жүгүртө билүүсү, аларды билип коюусу ашыктык кылбайт деңизчи, бирок биз окуучунун дал ошол темадагы билимин эмес, адабият, адабий процесс боюнча билимин, анын көркөм адабий ой чабыгын, фантазиясын, ички толгонуу деңгээлин, анан да адамдык, ыймандык жетилүү даражасын «сыноодон» откөрүүбүз керек эле да, - деп айткым келет.

Ойлой келсек, азыркы күнде дагы эле болсо адабият сабагын мектепте окутуунун, тактап айтканда, адабий билим берүүнүн абалы эң эле аянычтуудай көрүнөт. Балдарыбыз китетти аз окуп калганына көптөн бери кейип, сөз кылып келатабыз. Бүгүнкү күнде бул айрыкча оор абалда экени талашсыз. Көпчүлүк учурда окуучу көркөм чыгарма жөнүндөгү маалыматты мугалимдин жыйырма мунөттүк «информациясынан» гана алып, ошонун эле механикалык кайталоосун окуу китебинен окуп, кайталап келүү менен чектелүү адепки көрүнүш катары туюлуп калганы күн өткөн сайын тынчбызды алууда. Ал андай болгон сон, дил баян деле «алма сабагынан алыс түшпөгөн» сынары, андан бетер алсыроодо. Мунун өзү көркөм текст менен окуучунун түк тааныш эместигинен, мугалим да программалык чыгармалар боюнча окуучунун өз алдынча окуусун уюштура албагандыгынан болуп саналат. Ошондой шартта: «Менин оозумдан эмне чыкса, ошону эле айтып берсөнер болду «беш», - деп март-

тык кылган мугалим да чыгат. Андай болгон сон, чыгармачыл ой жүгүрткөн адабият сабагы, чыгармачыл, эркин дил баян туурасында сез кылбай эле койгон он.

Айрым учурда дил баянды чейрекке «жаман» баа чыгаруудан куттууунун каражаты катары пайдаланган мугалимдер да көрүнө калууда. Ал начар өздөштүргөн балага «Эптеп» китептен көчүрүп болсо да, «Бирдеме» көрсөтсө болгону, катасына көз жуумп, маңзызы «ортоп» деп баа кооп, деги эле адабияттын ролун, анын тарбиялык маңзызын четке каккан абалга барууда.

Методисттер: «Дил баян окуучунун чыгармасы болууга тийиш», - деп эң туура айтышат. Демек, дил баяндын автору — окуучу ошол «чыгармалынын» автору болууга абылуу. Бирок андай «наамга» чыгармачылык, эз алдынчалуулук болгондо гана ээ болору езүнөн езү түшүнүктүү эмеспи. Антпесе, карандай ақыл менен китептегини жаңырыктай кайтласа, кайдагы чыгармачылык?

Мына ошондуктан биздин окуучуларыбыздын дил баяндары ките-ти көлөкөдөй ээрчигендиги жана сенек тил менен «Эптеп» салгандыгы сыйктуу, андагы баланын ички жан дүйнөсүнүн айырмачылыгын тууп болбогон, кол жазмасынан гана бирден экинчисин айырмaloого мүмкүн болгон диктант сыңары коёндой окшош дил баяндардын эмнесине ыраазы болобуз дегим келет.

Демек, дил баян жазууга окуучуну үйрөтүү, көнүктүрүү езүнчө бир өнер, татаал педагогикалык процесс экендиги ачык көрүнет. Бирок биз бул багытта аракеттенбей жатканыбыз ошол процесстин мүмкүн болбогондой татаалдыгынан эмес, езүбүздүн гана мындай маанилүү ишке анча маани бербей жаткандыгыбызда.

Акын А. Твардовский адабият сабагын бекеринен «Ыймандык жетилүү» сабагы деген эместир? Бул ойду дагы да терендөтеп айтсак, адабият сабагы — дүйнө таануу, адам таануу, адеп-ахлактык изденүүлөрдүн, турмуштун ыйман жолун тандоонун талаш-тартышы боло алар эле. Андай болсо, эмне себептен айрым учурда адабият деген эмне экендигин түшүнбөгөн, бир көркөм чыгармалын бетин ачып көрбөгөн, маданий сабаттуулугу төмөн бүтүрүүчү чыга келүүдө? Адабиятты өнер (искусство), аナン да сез өнерү (сез искусствосу) катары түшүнөбүз. Андыктан, бала адабиятты искусство катары түшүнүүсү үчүн, анын көркөм таануучулук дүйнөсүн балага кецири ачып берүү керек эле го? Ал боюнча окуучу эз алдынча ой туюмун ырааттап, сездүн, ойдун күчүн сезип, таразалап, аны ақылы менен эле эмес, жүрөгү менен сүйлөшкөндөй деңгээлге жетүүсүнө мугалим эз окуучусун толук сүйөмөлөбөй, багыт бербей жатат. Ал үчүн мугалим езү ошондой деңгээлге чыгуусу, адабий, көркөм-эстетикалык даярдыгы терен болуусунун зарылдыгы көрүнөт.

Көнүл бурчу бир сез, деги адабият мугалиминин күндөлүк иш-аракетинин, сезүнүн натыйжасын кантит көрүүгө жана текшерүүгө бо-

лот? Башка предметтер боюнча окуучунун билимин текшерүү адабиятка караганда жеңицилрээк көрүнгөнсүйт. Себеби адабият боюнча текшерүүдө окуучунун алган билиминин суммасын гана эмес, адамдын ички дүйнөсүнүн ыймандык өзгөрүүсүн, жетилүүсүн, рухий маданиятынын өсүп-өнүгүшүн байкап билүү, текшерүү керек болуп жүрбөсүн?! Ал колго кармалып, көзгө көрүнбейт эмесли! Анда кантип? Кағазданбы? Сөзүнөн-бү? Кағаздын көлөкөсүндө, сөздүн далдаасында эмнелер катылып жатты экен? Бала ниистинен чечилип сүйлөп, жүрөгүндөгү чындыкты айттыбы? Сөзү менен жүрүм-туруму, адамдык турпаты дал келе алабы?

Ушакчы абийир жөнүндө, арсыз намыс жөнүндө, жатып ичээр мээнеткечтик жөнүндө, кара өзгөй ак ниеттик жөнүндө, коркок эрдик жөнүндө көөдөн кагыш, кооздоп сүйлөй да, жаза да алат. Сөздү камчыдай камчыланып, каякка болсун шилтей берүүгө, сөз менен адамды алдап, же ишенидирип да, же «өлтүрүп» кайра «тирилтип» да коуюга мүмкүн эмесли. Кағаздагы жазганга эмес, ошол сөз баланын жүрөгүнөн чыгыш жатканын, же ооздун жели экенин баамдап, адабий көркөм дүйнөгө кандайча аралашып баратканын, ал ага таасир бердиби, өзүнчө көркөм азык жыйнап, өмүрүнө адам болуунун өбөлгөсүн түзүүгө камылгасы кандай? Көркөм табиги канчалык деңгээлде калыптанууда? Иравалық, этикалык-эстетикалык керектөөсү, дүйнө, турмуш таануусу кандай деңгээлде дегендей, көптөгөн кырдаалдарга карап, ошолорду эсепке алуу менен өзгөчө жогорку класстын окуучуларынын адабият боюнча «билимин» бааласа болчудай.

Себеби, мугалим менен окуучу кайсы бир көркөм каарман туурасында (же чыгарма болсун) сөз кылыш же дил баян жазууда көркөм текстти механикалык түрдө карандай кайталоо менен чектелип, ал туурасында өз алдынча ой жүгүртө албаса, андан өзүнө жан азыгын, көрөңгөсүн жыйнабаса, турмушуна от издебесе, андан эч кандай майнап чыклайт. Кыскасы, дил баянда баланын жүрөгүндөгү аялуу ою, арман сыры айттылбаса, ал дил баян эмсс.

Жогорудагы сөздөр ойдон чыгарылган жок, ал бир топ жылдык практикалык иш кезинде жолуккан, чечүүнү талап кылган жүрөк өйүткөн маселелердин айрымдары гана. Айтмакчы, адабият сабагында анын дүйнө, турмуш, адам таануучулук, тарбиялык, ыймандык маңызын ачуу үчүн болжолдуу түрдө темөндөгүдөй мазмунда ой жүгүртүү пайдалуу беле? - дейм.

Маселен, Ч. Айтматовдун «Бетме-бет», «Ак кеме», «Кылым карытар бир күн», «Гүлсарат», «Кызыл жоолук жалжалым» повесть, романдарындағы каармандар туурасындары антимелешшүүлөр, алар туурасында дил баяндарды жазуу биздин күндөгү адамдар туурасында ыймандык темадагы талкуу сыйкташып, Ата Журт, Жер Эне, Адам, абийир, адамкерчилик жөнүндө, жалпы алганда, рухий маданият туурасында сөз болуп, жаш адамдын милдет-парзы сыйктуу нерселерди турмуштук мисалдар менен

айкалыштырып отуруу, ошолордун далдаасынан бүгүнкү адамдар менен алардын алака-мамилесине байкоо салууга болор эле. Ошондо Ысмайылчылык, Ороз-Кулчулук, Сабитжанчылык, Сегизбаевчилик жана да? Хади-ча өндүү биреөнүн бактысын талашуучулук сыйктуу зияндкуу типтердин кайталануусуна каршы баланын жан дүйнөсүн багыштоо, өзүнүн жан дүйнөсүнө андай терс сапаттарды жакыннатпоо... Ошондо бала менен бетме-бет отуруп, жазган дил баянын окуп жатып: «Кайып-каскагынан, сенин жан дүйнөң Сабитжан менен Ильяс бекинип жаткан жокпу?» — деп бармак тиштеп ойлонбой коё албас белениз. Демек, ушул сыйктуу маселелер менен адабият сабагын эриш-аркак жуурулуштуруп жүргүзүү анын мазмунун гана байытмакчы, кайрымдуулугун арттырмакчы.

Ошон үчүн адабият сабагынын милдетин эске алып, адабий көркем образ жана көркөм сөздүн күчү менен баланы тарбиялоону дагы да жакшыртуу ишине өзгөчө маани берүү керектиги, ал үчүн адабият мугалимдери бүгүнкү күндүн талабына ылайык өзүлөрүн кесиптик жана методикалык жактан терең жаңылоосу талап кылышат.

Н. Г. Чернышевскийдин өз кезегинде: «Коомдо асыл адамдар бар экендигинен улам ал жашарып, көрктөнүп турат», - деп эн сонун айтканы бар эмеспи. Андыйктан, жогорудагы атап өткөн терс каармандар сыйктуу турмуштагы айрым адамдар - буудай азызга чыккан төө тикен сыңары аты-заты оркоюп көрүнгөндөр деле дал ушул мектеп партасынан өсүп чыгып жатпайбы? Алар мектеп партасында отурган көздеринде ошол каармандарды жектеп, «тилдеп», «нааразы» болуп дилбаяндарын жазыппады беле? Мыктылап даярданып келип, «ожакшы», ал тургай «эн жакшы» бааларды альшпады беле? Ошол өзүлөрү кичинекей көздеринде жектеген каармандардын өздөрү болуп чыга келишкени кандай? Андай болсо, алар мурда «калп» сүйлөп, мугалимди «алдап», «калпты» жазган экен го?! Ушундайбы?.. Же мурда биз алардын келечекте кандай адам болуп чоноюшарын алдын ала билүүгө кызыкпайбызы? Анын адамдык, ыймандык өсүп-өнүгүүсүнө эмес, китептегини кайталап айтып бергенине гана көнүл буруп, «эн жакшы» бааларды коюп баланы да жаңылыш баалап келдикпи? Анын ақылын гана өстүрүп, жүрөк сезимин, адебин унутуп койгонбuz го...

Же баланын эртеңки күнү менен мектеп сабагынын ортосундагы табияты башкабы, бириче бири бирикпеген башка турмуштук нерсеби?

А балким, биздин мугалимдер, адабият сабактарыбыз да ушул ишке түздөн-түз катышпай, коомбуздун бүгүнкүсүн анализдеп үйрөнбей, эртеңкисин көрө биле албай, алсыздык кылып жатпасын?! Күнүмдүк ти-рүүчүлүгүбүзгө каниет кылып, ток пейил болуп, өз жалкоолугубузду өзүбүз кечирип коюп жатабызы? Жазуучу Ч. Айтматов: «Адам ичкен ашына семирип, кийген кийимине мактансып, ток пейил болуп, тынчып калды дегиче, анын адамдык кейпинен кеткени дей бер», - деп айтканы, балким, биз жөнүндө болуп жүрбөсүн?!

... Аттиң, адабият сабагында көркөм чындыкка Ак күү сыңары сабалап учуп, класстын төрт тарабы Айдың-Көлдөй чалкып кубулуп: ал Ак күү көнүл күшундай шашып берсе, ага жетем деген ниетте бала көңүлүндө «Алдың-Көлдүн» албуут толкундарын жиреп, көк иримдин терекин көздөй кулач уруп жөнөсө, ай ошондогу кыял, ошондогу элес, тәэ алыста толкундардын күмүш чачпактарын чолшуланган көкүрөктөгү идеал-дүйнө көз ымдап өзүнө чакырып, делөөрүтүп турса, балага да, мугалимге да ырахат эмеспи.

Мугалимдин жан дүйнөсү — окуучунун жан дүйнөсүн ачып, ага билимдин көөнербөс ыйык кутун - турмушту жана адамды сүйүүнүн, адам болуунун ыйык кутун кондуруп, аны бекем түнок алдыrsa, ар бир сабакта сөзү менен улам бекемдеп, коргоп отурса...

Мугалимдин ар бир сабагында биз жашаган чексиз дүйнө - аалам, адам сырлары, тагдырлары, турмуштун мин түркүн жактары ар тара-бынан ачыла берип, бала аны түшүнүп, түшүнүгү артып, мүлөп чоң дүйнө менен баланын баёо дүйнөсүнө батып берсе канада... Мындаи сабактар азырынча кол жеткис идеал бойдон калууда. Анын идеал болуп бизди эңсет-тирип ээрчиткени да жакшы, биз улам алдыга жаңылыкты издеғенибизге жакшы.

Ошондуктан, адабият сабактарынын учурдун талабына ылайык берилишин жана анын кайрымдуулутун жогорулатуунун тагдыры мугалимге, анын адамдык, атуулдук турпатына, методикалык чеберчилигине байланыштуу.

...Ушунун баары эле барып-барып бала жөнүндө, ага таалим-тарбия берүүнү жакшыртуу, аны эртеңки күндүн татыктуу уул, кызы кылышп өстүрүүгө жасала турган камкордук болуп саналат. Турмуш агымы көз ирмемге токтобойт. Талаптар болсо есө берет. А бала он жетиге чейинки мектеп өмүрүндө психологиялык, атуулдук жана дүйнө таануучулук жактан жетилээр чагында эстетикалык, гуманитардык сабактардын ичинен адабият сабактарынан - «ыймандык жетилүү» сабактарынан жетишерлик билим албаса, баланын ақыл-сезиминде жана жүрөгүндө ошол жери бош калса, ал боштук өмүр бою толбой, өмүр бою ошол бөксөлүктөн адам уулу өксүп каларын ойлонуп көрүү, ал үчүн ар качан кам көрүү биздин уулуулук парзыбыз.

Дагы бир сөз, жогоруда аталып өткөндөй, адамдын ишмердиги-анын сабаттуулугу.

Адамдын билимдүүлүгү - анын маданияттуулугунун бир белгиси деп эсептелген болсо, анын сабаттуулугу - билимдүүлүгүнө эшик ачкан алгачкы кадам. А адам сабаттуу жана билимдүү гана болбостон, рухий дүйнөсү бай, ички маданияты көп болушу үчүн кам көрүү башталгыч мектептен баштап эле окутуу-тарбиялоонун эң негизги факторлорунан болуп саналат. Буга кошумча мектепте баланын окуу ишкердүүлүгүн калыптандыруу, өстүрүү эң эле маанилүү иш аракет экени талашсыз. Окуу

ишкердүүлүгү адегенде баланын эне тилиндеги кеп ишкердүүлүгүнүн түтпелүшү, калыптанышы жана андан ары жетилүүсүнүн деңгээли менен өлчөнмекчү.

Баланын окуу жана кеп ишкердүүлүгүн баалоо – көп жактуу процесс экендиги маалым. Мында ал - баланын инсандык жетилүүсүнүн күзгүсү, ошондой эле, мугалимдин да интеллектуалдык, кесиптик жана методикалык аброяонун деңгээлин түүнчүүчү татаал педагогикалык, этикалык (философиялык) чен-өлчөмдердүн өзгөчө бир көрүнүшү болуп калат.

Баланын билимин баалоо үстүртөн, формалдуу болбошу керек. Антпесе, ал баланын билим жана инсандык сапаттарынын туура өнүгүүсүнө тескери таасир этери бышык. Ошол үчүн, баланын билимдүүлүгүн жана сабаттуулугун туура баалоо - мугалимдин негизги жана артыкча милдеттеринин бири катары бааланмакчы. Мындай талаптарды ишке ашыруу менен окуучунун билимин, билгичтигин, машыккандыктарын туура баалоо, баланын объективдүүлүгү, биринчи кезекте, окуучунун окууга болгон кызыгуусун арттырат, аларды ар кандай маселелерге объективдүү мамиле кылууга үйрөтөт, балада өзүн-өзү андап көре билүүсүн калыптандырууга жардам берет. (Кыргыз тили жана адабиятынын программасы, “Мектеп”, 1987, 152-б.).

Учурда коомдук турмушбузды түп-тамырынан тарта өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Анын ичинде, билим менен тарбияга, нравалык-эстетикалык баалуулуктарга болгон баа да өзгөрдү. Мунун баары педагогика, психология илиминде, баланын билими менен тарбиясына баа берүүнүн критерийлерин да кайра карап чыгуу, еркундөтүү маселелерин алдыга коуюда.

Анын үстүнө, жаш адамга, анын билимине жана нравалык сапатына болгон талап да өзгөрдү. Өлкөбүзгө билимдүү да, нравалык да жактан жеткиликтүү, маданияттуу адам мурун болуп көрбөгөндөй керек болууда.

Суроо туулат: өлкө билимдүү адамдары менен бааланабы, же нравалык-этикалык жактан жеткилсөн адамдары менен бааланабы? Же өлкө ушул эки түшүнүктүү өзүнө синтездеген, ар тарабынан өнүккөн атуулдары менен сыймыктанабы?

Кийинкиси жөндүү экендиги ырас. Андыктан, адам бир жактуу сапаттары менен гана бааланусу жетишсиз экен. Ошондуктан, мектепте мугалим баланы баалоодо анын жеке өзгөчөлүгүнө, жөндөм-шыгына, мүнозунө, адеп-ыйманына карап, жүрүм-турумуна биринчи кезекте көңүл болүүсү да жөндүү көрүнүш. Андай баланы тарбиялоо, ёстуруү жецил иш эмес экендиги практикада белгилүү. Бирок баланын билим сапатын баалоодо анын окуу ишкердүүлүгү гана көңүлгө алынмакчы. Ошондуктан, балага баа берүүдөн мурда, ага билим берүү менен тарбияны бирдиктүү талаптын деңгээлинде жүргүзүүбүз гана ошол ишкер аракетибиздин натыйжасы катары өзүбүзгө өзүбүз баа бергенибиз акыйкаттуурак.

Бириңчи бөлүк

Сөз жана сүйлөө ишмердиги

СӨЗ ЖӨНҮНДӨ ЭТЮДДАР

1-этюд:

СӨЗ-ЙЫК, СӨЗ-КЕРЕМЕТ

Сүйлөп жатканы эле болбосо, бардык адам эле сөз биле бербейт. Сөз билген адам анын ички поэтикасын, тышкы музыкасын сезет, тутат. Сөз билген адам сүйлөсө – ал ырдан тургансыйт!

Сөз, адамдын ички жигерин аныктап билгизет. Сөз билген, анын баасын, күчүн түйгөн адам таасын, так сүйлөйт, тандап, таап айтат. Өз учурунда гана айтат. Ага ошол акырын айткан бир ооз сөзү жетиштүү болот. «Сөз билген адам таап сүйлөйт, билбеген адам каап сүйлөйт» деген ошо.

Керек учурда гана айтылган сөз өз угуучусун табат. Ал сөз-дарыга, алтынга тете. Ошол үчүн «айтар сөзүн – алтын болсо, унчукпай тек турганың – күмүш» - деген эмеспи элибиз.

Сөз-адамдын маданияты. Куучирендиги эмес, адамдын сөзү, жүрүм-туруму гана анын маданияттуулугун айгинелейт.

Адамды адам менен бириктирген – сөз, аны ажыраткан дагы – сөз.

Сөз – улуу тарбиячы, акылман насаатчы, мыкты мугалим. Жоокердин куралы–кылыш, соттун куралы–түрмө, жасоолдуку – ай балта. А тарбиячынын куралы–сөз. Ал курал баарынан күчтүү, курч да, баарынан еткүр. Сөз кандай болсо - тарбия да ошондой болмокчу. Демек, сөз баарынын баштасы да, баарынын натыйжасы дагы.

Сөз - адамдын өзү, автопортрети. Эл билген аким сөз билген чеченге башын ийилтири. Эл билген-улуу эмес, сөз билген-улуу. Эл билген акимдин артында бийлиги калбайт. Сөз билгендин артында сөзу калат.

Ошол үчүн элибиз: «Жылуу сөзгө жылан ийнинен чыгат», «Ачуу да сөз, таттуу да сөз», «Сөз менен жаралайт, сөз менен айыктырат», «Өнөр алды–кызыл тил», «Сөз өлтүрөт, сөз тирилтет», «Ок жарасы бүтөт, сөз жарасы бүтпейт»- деп бекер айтпаган.

Бескө таарынган дос эмес, дос сөзгө таарынат. Дарыгердин бириңчи дарысы–сөз. Баатырдын кылышы да, элчинин күчү да – сөз. Адамдын бактысы да, шору да сөз. Адамдын журөгүнө сөз менен гана жол таап кирет. Сөз–керемет ачкыч.

Падыша өлсө анын алтын тагы башка кишиге өтөт, а даанышман өлсө, анын сөзү өзүнүкү бойдон калат. Кийген киймице эмес, сүйлөгөн сезүнде жараша ызат-сый көрөсүң. Эл көзүде эмес, сезүнде карап ишенет.

Адамдан жан кеткени - сөздүн кеткени, а сөздүн кеткени – жандын тириү туруп кеткени. Жаның туруп сезүндүн жоктугу – жаныңдын жоктугу – ошо, - дей бер. А жаныңдын бар экенин сезүң менен далилде.

Адамдын келбети – анын сөзү. Адам аныз деле сулуу жараган. Сулуу сөзү – анын ажарын ого бетер ачат. Сөзү сулуунун өзү да сулуу. Өзү сулуунун сөзү да сулуу болсо – анын ажарынан нур төгүлүп турганы.

Алтын, күмүш менен чегеленип бекитилген нерсе да сынып ажырайт, а сөз менен чегеленип бекиген убада эч качан ажырабайт.

Сөз – байлык. Оозунда сөзү бар адам алтынга карк байдан да бай. Алтынга карк адамдын оозунда сөзү болбосо – аны жардыныны жардысы дей бер.

Байлыктан алтын – баалуу болсо, сөз – андан да баалуу. Адамды алтын берип алдай да, ишендире да албайсың. Андан көрө адам сезге ишенип, сезгө алданып калары бышык. Анткени сөз – оттон да тез эритээр бир керемет.

Ар нерсеге адам а дегенде сөзү менен жетет. Сөздүн башталганы – иштин башталганы. Сөз кандай башталса – иш да ошондой башталмакчы, иш да ошондой уланмакчы. Сөз кыйшайса – иш да кыйшает.

Сөз – адамдын ички бугу, деми. Сөз чыкпаса – адамдын ички бугу чыкпайт, эс албайт. Сөз менен ички бугун чыгарып, чер жазышып сүйлөшүп алуунун өзү эбегейсиз зор бакыт.

Чай ичишкендер дос эмес, «сөз ичишкендер» дос, анткени чай ичишкен достордон «сөз ичишкен» доступ бекем болор.

Сөз болбогондо ажайып сүйүүнүн улуу сырлары ачылбас эле го. Махабат лаззаты менен муңу сөз менен гана жетет сүйгөн жарга. Сүйүү ысык болсо – сөзү да ысык болор. Сөз – сүйүүнүн ыйык символу. Сүйүү таттуу болсо, сөз да ширин, мылжың болсо, мылжың болор. Сөз буткөнү – сүйүүнүн буткөнү дей бер.

Эненин мээри сөз болбосо, кантип сүтү ийимек бөбекке. Сөз болбосо, атанин акылы кайдан айтылмак балага. Сөз болбосо, эрдин шерти кайдан бекимек!

Наристенин алгач ирет ыңаалаганы да – сөз, биринчи шыңгыр күлкүсү да – сөз. Адам акыретке кетип жаткандагы акыркы деми да – сөз.

Сүйгөн жардын сырдуу жылмаису да – сөз, көз жашы да – сөз. Сүрөтчүнүн боёгу да, музыканттын ар бир нотасы да – сөз. Арифметиканын шыгыраган цифрасы да, геометриянын чексиз сыйыгы, дүйнөнүн улуу картасы да – сөз.

Йыйк куран дагы, адегенде, сөздөн башталган.

Океандай улуу эпос «Манас» да сөздөн жарагалып, сөз бар учун жашап келатат!

Жамгырдын көнектөп жааганы да, мөлтүр булактын жылжып акканы да, шамалдын уулуганы да, дениздин албуут толкуну да, таштын кумга айланып талкаланганы да, жалғыз теректин шуулдаганы да, күчтүү мотордун дүрүлдөгөнү да, улуу тоонун көк тиреп турганы да, улуу океандын чалкып жатканы да, жаш күчтүү бүчүр ачып өсүп келатканы да, назик гүлдүн баригинин жаңы ачылганы да, бийчинин чимирилип бийлеп жатканы да – сөз.

Ооба, ушунун баары, баары... – сөз!!!

Аалам кеңдиги кандай чексиз болсо, сөздүн чеги андан да чексиз. Дүйнөде чексиз нерселер көп, ошонун бири дал ушул – сөз.

Сөз түгөнбайт, дүйнө да түгөнбайт. Дүйнөнүн ақыры болор, бирок сөздүн ақыры болбос. Анткени, дүйнөнүн тааныш билүүнүн, аны кайра-кайра тааныш билүүнүн ақыры болбос.

Сөз айтылбай койбайт, а ок атылбай кала берүүсү мүмкүн. Бирок айтылбоочу сөз да болот. Ошол айтылбоочу сөз – сөздөрдүн күчтүүсү. Айтылбоочу сөздү түшүнгөн адам гана түшүнөт. Ал күчтүү адам.

Үнсүз тиктешип туруунун өзү да сөз. Ал сөздүн түгөнүп калгандыгы эмес. Ал – үнсүз айтылчу сөз, үнсүз сүйлөшүү – деген ошол. Ал – сүйгөн жарлардын сөзү. Аны сүйгөн жарлар гана түшүнөт. Эх, ошол, сүйүшкөн жарлардын үнсүз сүйлөшкөн сөздөрүнөн да ыйык сөздөр болобу?

Күчтүү, сезимтал адамдар гана сөздү көз караштан түшүнүшөт. Сөздү айттыrbай түшүнүнүн өзү керемет.

Сөз – ошондой улуу, ошондой ажайып керемет нерсе. Ошол учун сөздү ыйык туталы, урматтайлы. Аны көрүнгөн жерде талпактай сүйрөй сүйлөп, кадырын кетирбейли, таза сактайлы. Сөздү урматтап, таза сактаганыбыз – өзүбүздү урматтаганыбыз, өзүбүздү кадырлаганыбыз, өзүбүздүн ыйманыбызды таза сактагандыгыбыз. Анткени биз адамбыз, сөз билгенибиз – биздин адам экенибиздин улуу белгиси!!!

2-этюд:

Сөз – адамдын маданияты

Бир сөздү айтып алыш кейийсин, а бир сөздү айтпай калып кейийсин. Айтып алганында бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алганында бир кейийсин, а айта албай калып, өзүндүн жүрөгүндү оорутуп, экинчи кейийсин...

А бул – адамдын ыйманына тийиштүү го. Адам ыйманы эки нерседен көрүнөт экен: биринчиси- тил адеби, экинчиси – жүрүм-турум адеби. Ошол учун «тилин – ыйманың» деп бекер айтлыбайт тура.

Адептүү адам, адегенде, айтар сөзүнүн угар адамын табат. Уга турган адамы болсо-сырын ачат, жан сырын төгөт. Укпас болгон соң – кайран сөздүн желге кетерин туюп, айтпай тек коёт. Бул – бир. Экин-

чиси–айтар сөзүнүн айтылар убагын тандайт. Айткан сөзү өз убагын тапса, уккан адамдын кулагына алтын сырға илинет. Убагында айтылган сөз, уккан адамдын кулагынын кычуусу кандырат. Ачка туруп курсагы тоёт. Үчүнчүдөн, айтар сөзүн айттуунун кыраатын, үнүн таап айтат. Жылуу сөз, жумшак үн–адамга жибектей оролуп, бойду жибитет. Оорунду айыктырат. Улууга да, кичүүгө да, ооруулуга да, соого да, жумшак үн менен жылуу сөз жагат. Мындай касиет–сапаты бар адамды ар дайым урмат–сый жандайт, адамдарды өзүнө тартат. Адамдын тилинин жана ыйманынын маданияты–анын эки канаты.

Төртүнчүдөн, сөз адамдын жеке маданияты гана эмес, сөз – улуттун маданияты. Биз сүйлөп жатып өзүбүздүн жеке маданиятыбызды гана билдирибейбиз, улутубуздун сөз маданиятын билдирибиз. Ошон учун сүйлөгөндө, улутубуздун намысы – биринчи турруусу кажет! Кыскасы, улутубузду уят кылбай, таза жана адептүү сүйлөй билsek дейм.

Бешинчиден, сөздү «чыдабай» баратсаң гана айт–деп көнеш берер элем. Болбогон сөздү божурай берүүнүн: аны угабы, укпайбы–ойлонбой эле оозунун желин самандай сапыра берүүнүн өзү да адамдын адепсиздигинин бир деңгээли. Кээде бир мүнөздүү, бир сырдуу адамды жолкутурup калабыз. Андайлар «кааласа айтат», «каалабаса» «оозунун желин болбоско чачпайт». Анткени алар сөздүн маани-манзызын туюп айтат, салмактап сүйлейт.

Кээде айтпай калган сөзүн ичинде калса деле эч нерсе болбойсун. Айтайын деген адамың сенин бир сөзүндөн эле оюнду түшүнсө–кандай гана бакыт! А кээде жүз айтып аткарта албаганды бир айтып орундантып алган учурлар болот. «Жаман атка миң камчы, жакшы атка бир камчы» деген ошол эмеспи.

Айтар сөзүндүн орундуулугу уккан кулактан ордун тапканы ошол. Орундуу айтылган сөз – коргошундан да салмактуу. Андай сөз аткарылбай калбайт. Орундуу сүйлөгөн адам элди оозун карарат. Орундуу сөз айтар адам, адегенде, өзү салмактана калат. Анткени, анын айтар сөзү салмактуу эмеспи. Ошентип, ою салмактуу адамдын өзү да салмактуү туюлат. А орундуу бир сөзү учун эл оозуна алынган адамдар сейрек учурайт.

«Орунсуз айтылган сөз–ок» делинет элибизде. Ал уч түрдүү учурайт. Биринчиси, адамдын кулагынан кирип, жүрөгүнө найзадай сайылат, адам сезимин жарапайт. Ошол учун «ок жарасы бүтөт, сөз жарасы бүтпөйт» дес туура айттышат. Элибиз ошол учун, орунсуз болорун туюп, жактырбаса да жамандыктын атын тергеп, башка сөз менен айттууну туура көрүшөт. Экинчиси, орунсуз айтылган сөз айткан адамдын өзүн уятка калгырат. Орунсуз сөз айтып алуу–онтобой ооругангга тете.

Кадимки Кемчонгой ошол учун «Кемчонгой» экенин өз сөзү менен өзүн далилдеген эмеспи. Адеби кем адам ошентип орунсуз сүйлөп алып, өзүнүн ким экенин өзү айттырбай таанытат. Орунсуз сөз кээде жүрөккө

да жетпейт, кулакка да угулбайт, шамалга текке кетет. Аны эч ким украйт. Анын орунсуз экенинин дагы бир белгиси - ошол.

Айтар сезүнүн ченемин билгени да ал адамдын маданиятынын бир белгиси.

Тил тазалығы да өзгөчө баалуу экени белгилүү. Тилдин тазалығы менен пейил тазалығы экөө эки башка экенин кээде айрып билбейбиз. Дилиц таза болбогон соң, тилинин тазалығынын эмне кереги бар! Пейили, дили таза эмес адамдар сөзгө өтө маани берип, ал сезүн курал катары пайдаланып, адамды алдоо үчүн жанталашат. Тили таза эмес адам – тилди булгайт, аны көрүп башкалардыкын буллгайт. Ойкуштата сүйлөгөн адамдын сезү башкаларга кээде «каны» нерсе көрүнүп, кулагында калат. Анда эле ал сез «модага» айланды дей бер. Элибиз айткандай, андай «бир карын майды чириткен бир кумалактар» арабызда көп эле.

Көркөм чебер сүйлөгөнгө не жетсин! Көркөм сүйлөөнүн өзү да талант. Көркөм сүйлөгөн адамдын таланты-ырдаган адамдын талантынан ашып түшпөсө, кем калбайт. Анткени, элдин көпчүлүгү эле жакшы, көркөм ырдай алышы мүмкүн, а элдин баары эле көркөм, чебер сүйлөй бербейт. Анын үстүнө, ырды адам жаттап ырдайт. Ал сездү жаттап сүйлөбейт, сез көөденден кумдай куюлуп төгүлүп турат, а ыр көбүн эсе «ооздон» төгүлөт. Жүрөктөн төгүлгөн ыр чанда болот.

Акылдуу сүйлөгөн адамдын баары эле акылдуу эмес. Наадандар акылдуу сүйлөгүлерү келишет. Алар ошол «жаттап» алган акылдуу сездерү менен акылдуу көрүнүнү самашат. Ошол үчүн бир акылтман: «акылдуу кооз сүйлөгөн адамдардын ичинен чыныгы адамдык сапатка ээ адамдар чанда кездешет»—деген экен.

А чыныгы акылтман, ыймандуу адамдар көркөм, акылдуу сүйлесө—ал адам көркүнө гана чыгар эле. Анткени, адамды кийим гана эмес, анын сезү, пейили кооздойт эмеспи.

Сөзгө бай адам – баарынан бай экенин анча баалабайбыз. Бөскө бай бирөө сезгө бай адамды киши деп теңсингейт, ошонусу менен ал өзүнүн жарды экенин да туйбайт. Сөз жыйнаган «дыйкан» бөс жыйнабайт, бөс бербеди деп таарынбайт, сезүн укпаганга таарынат. Анткени анын жаны, каны—сөз. Сөзү кетсе, жаны кеткени ошо...

Демек, адамдын мүнөзү, кыялы, түрдүү адамдык сапаты- сезүнөн, тилинен байкалат, сезүн тыңшап туруп, анын кандай адам экенин айттырбай эле түябый го. Кара өзгөйлүгү менен ак көнүлдүгү да, ичи тардигы менен кең пейилдиги да, жалганчылыгы менен чынчылдыгы да, төрөп-ийлдиги менен кичи пейилдиги да, таш боордугу менен мээримдүүлүгү да, кекчилдиги менен кечиримдүүлүгү да, илендилиги менен тыкандыгы да сүйлөгөн адамдын эки ооз сезүнөн билинип калат. Анткени, сезү – адамдын өзү. Ошол үчүн, «эл билген акимден сез билген чечен улук» деп айткан элибиз.

Кара өзгей, орой адамдардын айткан сөзү уккандын жүрөгүн канатып, кейитип турса, сөзүн ого бетер күчтүп, өчөшүп, ошонусуна күштар болуп, эрдигин ошонусу менен баалап, далилдеп мактанаышат. Ичи тар адам сүйлөсө, өзүнөн өзү чүрушүп, бырышып, кичирейе берет... кичирейе берет... ичи ого бетер тарыйт... тарыган ичине таруу да батбайт.

Кекчил адамдын сөзү байкаттай туруп артыңдан атылган окко тете. Таш боор адамдын өзү сөзү таштай катуу да, муздак да, алардын сөзү тердеп курган адамды чыйрыктырат. А төрөпейил адамдын сөзү—төбөндөн чыгып жаткансыйт. Угуп жаткан кулагыңды кытыштырып, жөн жаткан кулкуларын кулатып түшөт. Себеби, төрөпейил адам өзүндөн төмөн турса да, жогору турган өндөнүп сөзет өзүн. Анысы өзүн канчалык кайра төбөсүнөн ылдый басып жатканын байкабай, бечара экендигин билгизет.

Кээ бирөө сүйлөсө—адамды өзүнө тартып сүйлөйт, кээ бирөө түртүп сүйлөйт.

Темир устадан сөз устасы күчтүү! Анткени темир уста сынган темирин эритип кайра ширетип алуусу мүмкүн, а сөзүн сынса, аны оюй албайсың, оюй менен ширете албайсың.

«Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат» деген кеп бар. Кеп анын – ким дос, ким душман экендигинде жаткан жокпу? Андан көрөкчө, «акмак досун болгончо, ақылдуу душманың болсун» деген сөз улук өндөнёт. «Жылуу айткандын баары эле дос эмес, катуу айткандын баары эле кас эмес» экени да ырас. Ошол учун айтат элибиз: «Жакшы душманда кек жок, жаман душманда тек жок». «Жакшы душман – адам, а жаман душман - наадан». «Адамды адам өлтүрбөйт, адамды акмак өлтүрет» - деп... Ошол учун, доступ да досу, душмандын да душманы бар экенин билүүбүз кажет.

Баары бир, «Сөз чындыгынан гана бузулбайт». Чын сөздү, эгер айтып жаткан адамың уккусу келсе - келбесе, жактырса- жактырбаса да, көңүлү ооруса-оорубаса да, орундуу-орунсуз болсо да, чындык сөз женип чыгары бышык. Сөздүн чындыгы- бардык сөздүн улугу. Ага-көркөмдөөнүн да, кооздоонун да, ақылдуусунун да кереги жок.

Чындыкты жактырбагандар менен тынчтыкты гана самагандарга чындык сөз ачуу угулат. Ачуу чындыктын бар экенин эч кимибиз тана албайбыз. Чын сөздүн өзү күчтүү. Ошол учун чындыктын бар экенин түйгөн адам-жалганга өзүн-өзү алдап ишенидирүү, убактылуу муютуп көндүрүү менен аны өзүнөн алыстата албайт, же жалган экенине биреенү ишенидире албайт. Жымсалдан айттуу менен да, аны жумшарта албайбыз. Жумшак сөз менен да жумшарта албайбыз, кеп анын маңзызында.

Ооба... Тил деген «сөөгү жок нерсе» деп, анын ченемсиз кызматын баамдаган элибиз туура айтышкан. Ошентсе да, анын эки кызматын болуп билсек болот, ал: тилдин жогоруда айтып өткөндөй, ыйманы жана чеберчилиги. Бул экөө эки башка нерсе: жасалма, чебер, ширин сүйлөп, адам ыймансыздыкка баруусу мүмкүн, тактап айтканда, чебер, ширин

сүйлөгөн адамдын баары эле ыймандуу эмес, тескерисинче, ыймандуу, жакшы адамдардын баары эле чебер сүйлөп, чечен боло бербейт. А бул эки айры сапаттар бир адамда болгон учур да аз эмес. Ал эки сапат бир адамга бириксе—ал адамдын ажарын гана ачат, көркүн гана чыгарат!

Ошентип, адамдын сөзү – анын жузү, ыйманы жана маданияты экендигине ишенбей коё албайсың.

Адам ыйманы анын маданияты менен журум – турумунан эле билинет. Ошенсе да жүрүм–турум сырткы маданияты, а сөзү, руху болсо өзгөчө баалаган- ички маданияты. Биз ушул экөөнү өзүбүзгө бириктире алсак кана! Ооба, ошентсек кана? «Сырты жалтырак, ичи калтырак» болbosок кана? Айла жок, адам кандай болуп жаралса, андан кайтмак жок, өмүрүн ошол кыялыш ала кетет...

Адам өз өмүрүнүн улуу китебин өзү өмүр бою жазат, а аны балдары, өзүнөн кийинкилер окушат! Ага балдары, өзүнөн кийинкилер баа беришет! Өзүнө өзү баа бермей жок!

3-этюд:

СӨЗ – ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН ФЕНОМЕНИ


Элибиз сөзгө өзгөчө маани берип, ага зирек мамиле жасашкан. Сөздүн маанисин, ролун көтөрүп, урпактарды элдик сөздүн күчү менен тарбиялоону көздөшкөн. Сөз элдин абыири, ар – намысы, ал тургай, өмүрү менен тен бааланган. Сөзгө жыгылып, сөзү менен көгөргөн, сөзү менен элге кошуулуп, сөзү менен элден чыккан. Сөзү менен элге таанылган, эл бийлеген акимден, сөз билген чеченди бийик санашкан.

Ошон учун элибизде, учурашкандан кийин алгачкы сөзүн: «—И-и, элде эмне кеп бар? Кеп сал. Кеп сала отур, кеп ур»— деп баштап, анын сөзүн уккусу келген, сөз күткөн. Ал кандай сөз айтса, же айтып келсе, ошого карап баа берген.

Узак жолдо баратса: «Ат жалына казан ас», «Узун жолду кыскарт»— деп ширин сөздү, узун кепти башташкан, санжыра айткан, болмуштарды сүйлөшкөн.

Чечендерге «кеби ширин», «тили бал», «бал тилдүү», «тилинде мөөрү бар» деп баа берип, сөзүнө тан берген. Тескерисинче, сөз билбеген дөдйө: «сөз билбеген дудук», «сөз баалабаган, сөз баклаган эссиз» катары баа берип, сөз баасын билүүгө чакырган. «Үйдө баатыр, жоодо жок, үйдө чечен, тышта дөдөй» дешип, сындалган.

Адамга баа берүүдө да «ал жөнүндө эл эмне деп журөт» деп, эл ичине байкоо салган. Ошол учун калк айтса, калып айтпайт деп, элдин сөзүнө ишенишкен. «Жакшыны сөз ээрчийт, жаманды чөп ээрчийт» деп жакшы адамдын турпатын, кылган кызматын аңыз кылып айтышкан.



Уул-кызына берген тарбиясына жаraphа ата-энени да сөз зэрчиген. Ошол үчүн ата-энелер уул-кызына «сөзгө сөлтүк кылбай, кепке кемтик кылбай» тарбиялуу болуусун өтүнгөн. Же болбосо, бир жагымсыз окуядан кийин: «Баятыдан кийин сөзгө сөлтүк болдук, кепке кемтик болдук» дешип бармагын тиштеп өкүнгөн.

Сөзү элге же үйүнө өтпөгөн адамды «анын сөзү суу кечпейт», «сөздөн калды» дешип басынтышкан. Ошол учун, «аштан калсам да, сөздөн калбайын» деп, өз абийириң бек турууга аракеттөнгөн элибиз.

Сөзгө жыгылып, же элге уяты чыгып, же сөздөн кармалса, аны «оозунан сөзү түштү», «бутунан мұдурұлғөн турат, оозунан мұдурұлғөн турбайт» деп келекелешкен.

Биреөгө кыйчалыш учурда шашылыш кайрылууга туура келсе «кечирип кой, шириң сөзүн оозунда» деп илберицкилик менен, анын сөзүн урматтаап, убактылуу токтото туруусун да өтүнгөн.

Таза, көркөм сүйлөгөн, оюн орундуу айткан адамдын кебин көнүл кооп угуп, кулагын салып, «кулак сенде» деп кулак күжүрун кандырган. «Жомок курсакты тойгузбаса да, кулакты тойгузат» деген ошо да. Андай сөз билген адамдар, сөз баккан чечендер тоолук элибиздин эрмеги болгон. Кыскасы, алардын театры да, киносу да, урпакка таалимтарбия берер академиясы да сөз болгон. Эки ооз сөз билбеген, эки жол ыр билбеген кыргызды тоолук элибиз «кыргыз эмес» деп билген. Мунун өзүн-сөздү баалагандыгы, сөздү айтуу маданиятын, аны угуу адебин элибиз баалагандыгы деп түшүнүүгө тийишипз. Ал дагы улуттук педагогикабыздын негизин ээлеген-сөзгө баа берүүбүздү түшүнтөт.

Демек, бүтүнкү күндө улуттук тил илимибиздин бир салаасы катары калыптанып келаткан «Кеп маданияты» предмети азыр эле жарала калган түшүнүк эмес экен көрсө! Ал элибиздин рухий турмушунан эчен кылымдар бою эле бекем орун алган, «Элдик билим» деп аталган тарыхый айрыкча бир көрүнүш десек жаңылышпайбыз.

Анын үстүнө, сөз билген чечендердин ар бир сөзү элдик накыл кептерге бай, таалим-тарбиялык күчү мол болгондуктан, алардын ар бир айткан сөзү макал-лакапка айланып, элдик афоризм болуп, эл оозунан түшпей калган. Алар элдин энчи болуп, кан - жанына сиңген. Ошондуктан да, Ж. Баласагын бабабыз таасын айткандай, «Элдин накылы-элдин акылы» болгон ал афоризм сөздөр, накыл кептер урпакка таалим-тарбия берүүдөгү көрөгөч акылман ой, негизги курал болуп калган.

Ушундан улам накыл кептин башаты болгон элдик чеченник сөздөрүбүз-элибиздин кеп маданиятынын өзгөчө баскычы болуп санаала тургандыгын белгилебей коё албайбыз. Анткени элибиздин накыл сөздөрү-бир саптан кашыктап чогулган макал-лакаптарынан тартып, поэзия океаны болгон «Манаска» чейин, көркөм сөздүн күчү менен эрки ырга айланып, ал элдик көөнербөс казынанын кенчине айланган. Ал эми, элдик поэзия океаны «Манастын» да күчү – сөздүн күчү экендиги талашсыз.

«Манас» демекчи, ал-көлкүп жаткан сөз бермети го, чиркин! Ошончо көлөмдөгү улуу, дүйнөдө тенденциясиз сөз берметин ушу биздин ак калпак кыргызыбызга эгедер кылып койгонун карачы, жаратканын! Андыктан, кыргыз тилибиз— дүйнөлүк деңгээлдеги коммуникациянын куралы боло албаса да, андай улуу тилдер менен өзүнүн рухунун байлыгы жана күчү менен тенденше аларында шек жок!

Бабаларыбыз Асанкайты менен Жайсаң ырчы, Кетбука менен Жээрэн чечен, Баласагын менен Махмуд Кашкарынын, Калыгул менен Арстанбектин, Нурмолдо менен Тоголок Молдонун, Молдо Нияз менен Молдо Кылычтын, Токтогул менен Барпынын керемет сөздөрүн эстейличи. Алардын айткан ар бир сөздөрү, андагы уюткулуу ойлору тоолук элдин адеп-ыймандын чен—өлчөмү болуп, «оозеки мектеби» да, «оозеки китеби» да болуп, кылым карыткан кыргызымдын оозунан түшпей калганы өзүнчө бир керемет го.

Элибиздин эсинде керемет кеби менен калган Кыдыр аке, Садыр аке, Мойт аке, Сарт аке, Тилекмат аке, кечээки эле Мамбетаалы чечен менен Көкөтей чечендер не деген адамдар эле.

Алар элдик дидактиканын идеяларын алыш жүрүүчүлөр дагы жана аны андан ары байытуучулар дагы болушкан. Ошондой улуу сөз чеберлери элибизде көп болгондон улам да элдик накыл кептин казынасы бексергөн эмес, тескерисинче күн санап байып, мазмуну терендеп отурган. Тоолук элибиздин ақыл-эси улуу жазуусу өнүккөн элдердин хроникалык жазууларынан кем калбаганы ошондон экен да, бүгүнкү күнде да, кийин да элибиздин ооздорунан түшпөй, улуулардан калган үлгү, элдик керемет кеп кыргыз баласы жер үстүндө жашап турса өчпөй, жаңырып айтылар; кыргыз адеби менен ахлагынын чен-өлчөмү болуп, анын жыйынтыгы—«улуу сөз илими» деп аталган улуттук фольклорубузун көөнөрбөс мазмунун толуктап турар. Ал илим элибиздин «фольклордук педагогикасы» илими деп аталууга толук ақылуу.

4-этюд: СӨЗДҮН КУДУРЕТИ – ЭНЕ ТИЛДЕ

Эне тилинде сүйлөбөгөн адам Ата Журтунда журбөгөндөн эмне айырмасы бар?

Эне тилинде ыр укпаган, эне тилинде төрт сап ыр билбegen адам чет элде жургөндөн эмне айырмасы бар?

«Энесинин бешик ырын укпай чоойгон бөбөк энесиз жетим өскөндөн эмне айырмасы бар?» (Р.Гамзатов).

Ата салтын билбegen, аны турмушунда колдонуп жашабаган адам Ата Журтун чанбагандан айырмасы кайсы?

Эне тилин билбесе, аны ардактап сүйбөсө, Ата Журтумду сүйөм деп көкүрөк каккандын эмне пайдасы бар?

Ата Журтун сүйбөсө, анын сулуулугуна суктанып айланып бир чыкпаса, үйден карыш чыклаган карыптан эмне айырмасы бар?

Ата Журтуна кызмат кылбаса, анын керемет көркүү тоолорун, анда өскөн жыпар гүлдөрүн, туптунук суулары менен көлдөрүн, арчалары менен кайын, карагайларын, аккуусу менен уларын, элиги менен бугусун сүйбөсө, өз элинин бир сулуусун «сүйөм» деп айтышы кандай гана уят!

Өз Ата Журтун мекен кылбаган азамат жигит-карыштын карыбы, манкурттун манкурту эмей эмне?!

Бешик ыры да, Ата Журту да, эне тили да, ата салты да энелерден башталат. Элин-жерин унугтуу-энеси ырдаган бешик ырын унуктанга тете. Анткени эне бешик ырын ырдаганда уул - кызынын келечеги, бактысы менен таалайы тууралуу не бир мин түрлүү сонундарды ойлоп тилек кылган эмеспи!

Эненин бешик ыры – уул - кыздын өмүр жашоосунун башаты. Анда эне сүтү да, эне тили да, ата салты да, Ата Журту да, анын тарыхы да чөгөрүлгөн.

Жаман уул өз айылынан адашат, жакшы уул жарым дүйнөнүн жолун жат билет. Анткени, жакшы адам жолунан адашса адашар, асты ақылынан адашпайт.

О Ыйык Энелер, уул-кызыңар Ата Мекенинин анык азаматы болсун десенер, тээ бешикте жаткан кезинде ырдан берген бешик ырыңарды эр жеткен чагында кайрадан бир ирет ырдан бергилесчи! Ал ырдан уул-кызыңар Ата Мекенин сүйүү кандай ыйык экенин акыл – эси толгон кезинде дагы бир ирет билсин, туйсун, эсине салсын! Суранам, ошенткилечи!

Өз элин сүйбөгөн, өз Мекени, Ата Журту жөнүндө кам көрбөгөн адам башка элди-жерди сүйүп да жарытпайт, ал жөнүндө кам көрүп да жарытпайт.

Азамат уул-кызы алгач ирет өз улуту жөнүндө кам көрөбү, же улуту ал жөнүндө кам көрөбү? Азамат уул-кызы алгач ирет элин сүйүп, ага кызмат кылабы, же аны эли сүйүп ага кызмат кылабы? Аны азамат уул-кызы өзүлөрү ойлонуп-чечсин. Мен айтпайын!

Кечинде жаздыкка жатарда оюнду тазала: «Журегүмдү жакшылык уяласын» – де, «пейлимди алла-таала адамдарга агартсын» деп тилем. Эртөн менен эшикке чыгып баратып жолунду тазала: «Жолум ачылсын» – де, «таза болсун» - де, «ишим жүрсүн» – деп тилем. Ошондо сен, адегенде, өзүн таза болосун, абан элиңе, журтуна таза болосун!

«Тилим таза болсун» – десен, пейилинди тазала, анткени тилин пейилиндин күзгүсү. Пейилин ала болсо, сөзүн да ала болот.

Эне тилиндин созундөй да сөз барбы дүйнөдө! Дүйнө жүзүндөгү башка 300дөй тијдин ичинен эң ыйыгы ошол, керемети – ошол, туусу – ошол эне тили. «Эне тилим эртөн өлөт десе, мен бүгүн өлүмгө барууга

макулмун» деп, ошол үчүн керемет акын Расул айткан го. Ал дагы сез кудуретин баалаган адамдын айтканы. Сөз эмес, бөстү ыйык туткан адам бөсү менен бирге ирип – чирип, сезү эмес, бөсү өрттөнсө кошо өрттөнүүгө даяр.

Ошол үчүн эне тилдин ар бир сезү өзгөчө феноменалдуу көрүнүш. Ал, болгондо да, социалдык-философиялык, психологиялык-педагогикалык, нравалык-эстетикалык жана да маданий-этикалых феномен. Ал эмнени туонтат? Жөнөкөй тил менен айтканда, эне тили болбосо ал элдин, бүтүндөй улуттун жер менен жексен болмогу, дүйнөдөгү ордунун тыйпыл болмогу, духу очуп, тарыхы унугулуп, адеп-ыйманынан кетмеги, маданиятынын жер үстүнөн очмөгү, урлагын тарбиялап-таалим берер ыйык байлыгынан түбөлүк кол жуумагы, өз эне тили менен эмес, башка элдин педагогикасы менен өз уул-кызын тарбиялап калмагы ошол. Андан башка сез дал келбейт мындайга. Мындайды туонтар башка сез да жок дүйнөдө.

Эне менен эне тил, ата менен Ата Журт бирдей эле ыйык, бирдей эле кудурет-күчкө эгедер улуу түшүнүктөр адам өмүрүндө. Эне тили менен Ата Журтун ардактаган азаматтар эл-журтуна улуу кызматын аябай кылган азаматтар ошолор!

Анык жетимдер–эне тили менен Ата Журтунан ажырагандар! Бирок да, «Энелүү жетим – эрке жетим, аталуу жетим – арсыз жетим» деп, энелүү жетимди атасыз жетимден көрөкчө өйдөрөөк баалайт. А эне тилинен жана да Ата Журтунан ажыраган жетимдерчи?

Ошол үчүн мындаи деп айткым келет. Энеден айрылган жетим эмес, эне тилинен айрылган–анык жетим. Атадан айрылган жетим эмес, Ата Журттан айрылган – анык жетим! Багыбыз тоодой болсун десең, энебиз да болсун, эне тилибиз да болсун! Атабыз да болсун, Ата Журтубуз да болсун!

Тил тазалыгы – дил тазалыгы деп туура айтат элибиз. Тилдин булганганы дилдин да булганганы. Тилдин «ооруганы» - ыймандын ооруганы. Тилдин өлгөнү – ыймандын өлгөнү. Аны өлтүргөн ким? Аны короодо теке сүзүп, талаада бука челип, адырда ат тээп, же сайды сел алып өлтүрбейт. Аны өзүбүз булгап, өзүбүз ооругабыз, өзүбүз өлтүрбөүз.

Ошол үчүн биз таза бололу, дилибиз таза болсун! Үйманыбызды дарт чалбасын, адеп – ахлахыбыз өлбөсүн! Демек, ал –биздин өлбөгөн-дүгүбүз, биздин адеп–ахлахыбыздын ден соолугу. Ошону сактайлы, ошону коргойлу! Улуу жазуучу Ч. Айтматовдун мына бул сезүн ар дайым эпиграф кылыш алыш жүрөбүз го: «Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет». Абдан туура, таамай айтылган сез. А, ошондо да, кылымдан кылым өтүп, акын Шайлообек айткандай, «Кыргызым» деп жуулунганы менен, бир ооз кыргызча билбegen «манкуорт кыргыз» эмес, руху, духу таза кыргыз жашап турса гана кыргыз тили жашап турмагын эстейли.

Манкурт кыргыздын баласы манкурт эле болор, алма сабагынан ашып түшпөйт –дегендей эле болор...

Кызматтын кырына чыгып алып, кыргыз тилин шылдындай караган кыргыз жигиттерибиз далай эле бар. «Эмнени кор кылсан, ошондон кордук көрсүн» дегендей, эне тилин ким кор тутса, ал ошонун эсесин тартпай койбайт. Эч нерсеси кемибекен хандын тузу кемиген сыйктуу, баары бир рухунун бир жери кемийт, аны езу билбайт, салт-санаасынан алыстайт, тарыхынан алыстайт, айыл-апасына жат көрүнөт, тууган-туушкандарынан коомайлланат, ата-бабасы сүйлөгөн эки ооз сөздүн сырын түшүнбөт, ез элинин рухунда эркин балыктай сүзе албайт, эркин күштай уча албайт. Аナン ез кандаштарынан ақырындык менен четтей баштайт, ошондон чүнчүп-жүдөп, ошентип ез Ата Журтунда жүрүп андан билинбей өгөйлөнө баштайт. Анын ез эне тилинен запкы көргөнү – ошол эмеспи!

Кээ бирөөлөр эне тилин чанып, башка тилде сүйлөсө эле тили буудай кууруп, торгойдой сайрап жатам деп ойлойт. Эне тилинде эки сөздүн башын тыңыраак кошуп сүйлөй албаган чалпоо башкадай чардап жатканын байкабайт сыйктанат.

Ошол учун публицист-окумуштуу С.Байгазиев айтыш отурбайбы минтип: «Кыргыз тили пенделеринин кайдыгерлilikинен азап чегиш, ез Ата Мекенинде арыш керип өркүндөп есө албай отурат. Мен Кыргызстандан Кыргыз тилине кайдыгер академигин көрдүм. Кыргыз тилине кайдыгер көз менен караган министрди, депутатты көрдүм. Эне тилин унуткан Бишкектик Такинди көрдүм, эне тилим дебеген акимди көрдүм. Эне тил деп күйбөгөндү Оштон көрдүм, ошондой эле манкуртту үйдөн көрдүм. Эне тилин өгөй жумушчу Түкөндү көрдүм, Өкмөттүк аппараттан Үсөндү көрдүм».

Туура айтат, эне тилибиз, бириңчиiden, өзүбүздүн кайдыгерлиги бизден улам жабыр тартууда. Мурдагыдай, бирөөгө арта коёр шылтообуз жок, тилибиз менен дилибиздин эгемендуулугүн өзүбүз кор тутуудабыз.

А, бүгүнкү эсиргенибизди эртең эч ким кечирбейт!

5-этюд: СӨЗ ТАБИЯТЫ-ТАБЫШМАК

Чынында эле, ушундай экен...

Деги, бу сез деген керемет кайдан жарадалды, эми каякка чейин өнүгөт, канчага чейин байыйт? Табышмак... Анын жандырмагын эч ким таба албас...

Сөз–бул, адам деген түшүнүк менен бирдей окшойт. Анткени сез деген керемет адамга гана тиешелүү, андыктан адамдын езу да ошондой

керемет нерсе экен. Адамдын өзүндөй, өнүндөй, керемет касиеттерге ээ экен... Андан сырткары, сөздүн да даамы, жыты, куту, үнү, табы бар экен... Сөз өзүнчө эле күбүрөп-шыбырап сүйлөп, мунканып ырдан турган музыкага окшош экен. Аны тыңшаган угат экен, түшүнгөн түшүнүп, сүйлөштөк экен...

Ооба, сөз ушундай керемет да, табышмак да экен... Ушул тууралуу ой толгоп көрөлүчү. Анткени бул сөз дегениң океандай чалкып, «жээгин тоскон аскалардан» ашып-төгүлүп, капитпелаттайбы күн сайын?!

Мына, мага алгач ирет жарк этип көрүнгөн жарык сыңары— сөздүн өнү көрүндү! Өзөгүндө жарыгы бар бир эле сөз айтыла түшсө, кабагына кар жаап турса да, адам дегениңдин мандаиды жарк деп ачыла түштөт тура! Кейип турганда жаныңа өбек болор, жөлөк болор жарык сөздүн кудурети ошондой тура. Ошол үчүн бир ооз жарык сөзгө көөнүн ачылып, маана-йың жазылып, же болбосо, кайсы бир сөз, тетирисинче, жарык күнгө түн түшүрүп, кулагыңан кирип жан дүйнөндүн жарыгын өчүрүп, заматта кабагына кар жаадырат, көнүлүндү чөгөрет. Мунун өзү—ай жаркын сөздөн да башка, анын тетирисинче «кара мұртөз» сөз да болорун туонтуп отурбайбы.

Кээ бир адам бар экен—ичи жарык, кээ бир адам бар экен—ичи каран-гы, орой, кара мұртөз. Көрсө, «жарык сөз» ичи жарык адамдан, «кара мұртөз сөз» ошо кара мұртөз адамдан чыгат окшойт.

Анан да, сөздүн үнү бар экен! Айтылган кээ бир сөздүн үнү не бир кубулжуган симфониядан угумдуу, не бир сыйызгыган обондон назик, кектөгү ак булага окшогон булуттан да, колуң менен кармасаң суудай төгүлгөн жибектен да, жумшак мамык кебезден да жумшак болот. Уксаң дагы да уккунду келтирип, жан дүйнөндү эненин алаканындай, сүйгөн адамыңдын эң назик колундай жумшак сылап, наристенин таза күлкү-сүндөй жан дүйнөндү эритет экен. Андай сөздү укканда өзүндү өзүн уну-туп, магдырайсың. Андай сөз жүрөктүн дарысы, жаныңдын жарымы – де-гим келет.

Көп адамдар китепте жазылган сөздөрдүн үнүн тыңшай алышпайт. Алар китепти караганда көздөрүнө тамгалар гана көрүнөт. Ал тамгалардан куралып турган сөздөр да жандуу сөздөр экенин туюшпайт, ошондуктан аларга сөздөрдүн кереметтүү шыбыр үндөрү угулбайт.

Китептеги сөздөр да адамга түркүн нерселерди сүйлөп турат. Ошондуктан, китеп деген нерсе— айрыкча касиеттүү, кереметтүү нерсе. Андыктан, китептин үнүн тыңшап, сүйлөшө билүү керек.

Жумшак сөз гана көнүлдү көл кылып эритип, жик билгизбей жиби-тет экен. Болбосо, таштай катуу сөз кулакка угулганда таштай тийип, таш тийгендей угулат. Кээ бир адамдар болот эмеспи - кыялы таштай. Демек анын сөзү жүрөгүнөн чыкканда эле таш болуп түйүлүп, таштай муздак бойdon чыгат окшойт. Анда анын жүрөгү да таш болуу керек.

Эх десен, ошол үчүн айтат да: «Таштай адамдан көрөкчө таш жакшы, жыландай адамдан – жылан жакшы»—деп.

«Сөздүн да даамы бар» десе кээ бир адамдар ишенбейт. Алар «даамдуу» сөз сүйлөгөн адамдарды байкашпайт сыйты, же сөздүн «ширин» же «ачуу» даамын сезе билишпейт болуу керек. Андай болсо, сөздүн «даамын» билбеген адамдарга эмне айтса да жараша берүүсү мүмкүн. Байканызы, кээ бир сөз билген адамдардын сөзү кандай гана ширин угулат!! Татынакай эриндер менен таттуу тилден жаралып жаткан ар бир тыбыш балдай таттуу чыгып, андан сөз куралып, сөздөн шурудай тизилген сүйлөмдөр түзүлүп, ал сүйлөмдөрдөн татынакай айтымдар жаралып, тексттер токулат. Андай сөзду укканда, бал жутуп жаткансып, ооздун ичи таттууланып, тамшанып–тамшанып аласын... «Шириң» шилекейндиги кантип жутуп алганыңды да байкабай каласын!

Карабы! Аナン кантип мындай «ширин» сөздөрдү ачуу сөзгө алмашмак элек!

«Ачуу» сөздүн даамы–өзү эле айтыш турганда, туздун же калем-пирдин даамы биякта каласын, уй өлтүрөр уудай эле бар-деп элестетем. Аны уксан-уу жуткандай болорунуз чын. Эсициз энгиреп, башыныз айланып, заматта жер көчүп, өлүп эле кала жаздайсын...

Ушуга эле сыппатташ дагы бир нерсе–сөздүн жыты болорун да айталы. Ошондон улам «жыпар-жыттуу» сөз менен бирге эле «бүксүгөн», «сасык сөздөр» да эсицизге келет. «Жыпар-жыттуу» сөздү угуп турганда, кулагыңды гана эмес, мурдуңду тосуп жыттагын келет. «Бүксүгөн» «сасык сөздөн» иттин өлүгүн коргөндөй алыш качасын. «Жыпар-жыттуу сөздөр» теребелде жер бетин бербей жайнап өсүп турган жыпар гүлдергө окшош. «Жыпар» сөздүн жыты да ошол түркүн гүлдүн жытындай туулат. Андай болсо, «сасык» сөздүн жытын айтпасак да түшүнүктүү го... Укканда кулагын жыйрылып, мурдуңду аргасыз чүйрүп, тескери буруласын...

Кээ бир адамдар баятан азоо аттай атырылып турса да, далилдүү, орундуу сөзду укканда коёндой бүжүрөп, чымчыктын балапанындай оозун ачып отуруп калганын билбей калышат. Тайдай так секирип турса да, тонналаган жүктүн төө бастысында калгансып, үнү заматта өчөт. Андайда айтылган сөздү–«салмактуу сез» деп айтсан болот. Женил-желпи, ой келди айтылган сөздөн көрөкчө, андай сөздүн опол тоодой салмагы бар экени туулат. Кээде андай сөз–бир эле сөздөн туркуусу да мүмкүн. Ошол салмактуу бир эле сөз алоолонгон отту өчүрүп, талааны калтап келаткан ташкыңды токтотот. Асмандан түшкөндөй, азоо атты ооздуктагандай салмактуу бир ооз сөзду ар ким эле айта албайт го, чиркинин!

Кээде ичиркенип үшүп чыйрыгып турсаң да жылуу бир ооз сөз уканында денең жибип, чекендей тер чыгып, жыргап каласын. Мындайда «сөздүн табы» болот деп өчөт... Кээде оттун табынан сөздүн табы–күчтүүрөк туулат. Оттун табына чекенди кактап отуруп жибибеген жан дүйнөндү, же жүрөгүндөгү таарынычтын, кектин, сары-санаанын, капалык-

тын музун бир ооз «жылуу сез» көлкүлдөтүп эритип таштайт! Бул деген—сөздүн табы, анын жылуулугу, ысыктыгы, сөздүн оту менен жалыны эмеспи! Ошон учун айтат да, «муздак сез кулактап кирип жүрөккө барып муз болот», «жылуу сез кулагындан кирип жан дүйнөндөгү музду эритет» деп. Эх десеңчи! Биз кээде оозубуз бар туруп, тилибиз сайрап туруп, эң жакын адамыбызга бир ирет жылуу сез айта албайбыз. Ошол эң жакын адамың сенден күндө бир ооз жылуу сез угууну самал турарын сезбейбиз. А бүгүн айтпасак—эртең кеч болуп каларын туйбайбыз! Ошол учун пендебиз. Ошол учун пасбыз! Ошон учун көп туруп, азыз!

«Бир күнү айтылган орой сез кырк күнкү ырысқыны кубалайт»—деп айтылат элде. Демек бул бир күнкү качкан ырысқы кырк күн бою кайра кайрылып келбейт—дегени эмеспи?! Андай болсо, муунун өзү—«сөздүн куту бар» экенин көнүлгө салып отурган жокпу?

Сөздүн куту, албетте, акылман карыяларбызыда. Ошондуктан, алардын берген баталарында айрыкча бир кереметтүү касиет бар экени байкалбай койбайт. Балким, сөзүндө касиети бар экендиги учун алардын өзүлөрү да касиеттүүдүр, же өзүлөрүндө касиети бар экендигинен улам, алардын сөзүндө касиети бардыр. Кантсе да, ошо касиети бары учун эл андай карыялардан бата тилешет. Тиленин алган бата сөзсүз орундалат. Сөздүн күчү—батада. Же атайын эл ичинде бир акылман карыя көзүнө чалдыккан жакшы уул-кызга батасын берсе—ал сөзсүз орундалат. Ошол көз ирмемден баштап баягы бата алган улан-кызды башкача бир аура коштоп, батанын касиетинен жүзү жаркып, маанайы ачылып, көнүлү көтөрүлүп, кандайдыр бир улуу күч аны көкөлөтүп салат, мартабасы көтөрүлөт, жолу ачылат, иши оңолот. Өзүн мыкты сезген көпчүлүк улан-кыздар өзүлөрү эле асмандан түшө калгансып, акылман карыялардан бата тилешпейт, берген батага да көнүл салышпайт. Ошол учун аларга бата жетпейт. Мунусу—алардын эң чоң жаңылыстыгы.

Демек, батанын күчү—сөздүн күчү, батадан алган бакыт—бул, кут. Сөздүн куту бар дегендин өзү да—ушул.

Мына, сөздүн касиети ушундай. Баарынан да, адамдар сөздүн мындаи касиетин сезбей-туйбай, ой келди сүйлөшөт, кадырлап-баркта-байт, жакшы сезду издебейт, же жакшы бир сез жоголсо, аны жоктоп койбайт. Жакшы сезүбүз жоголуп баратат—деп кейибейт.

Кээде адамдар сөздүн касиетин туйбай, бирөөгө жаман сез айтып тилдеп, каргап-шилтейт, же жаман сез айтып, болбогон жерден өзүн өзү карганат. Ал — каргыш сөздүн күчүн сезбегендик же бирөөгө сезүнүн жамандыгы тиерин ойлобойт, же өзүнүн аброй-касиети каргаш сезү менен кошо кетерин, өз сезү өзүнүн тагдыры болуп кайта кайрылып келерин туйбайт. Бирөөнү каргаган сезү—өз башына тиерин сезбейт. Ошол учун сез касиетин тууп, же бирөөнү каргаба, же өзүндү өзүн карганба—деген элибиз.

Сөз табияты ушундай татаал табышмак. Сөз мына ушундай өң менен түстү, күч менен салмакты, даам менен жытты, табы менен күттү кайдан алды экен?! Ким билет, айткылачи! Эч ким: «Мен билемин» деп айта албайт. Ошол учун сөздүн касиетин билүүгө аракет кылалы: анын өңү-түсүн көрө билели. Үнүн угалы. Салмагы менен күчүн салмактап көрөлу, даамы менен жытын сезип, татып, жыттап ырахат алалы. Куту менен табын түя билели да, андан күч-кубат алыш, касиети менен арууланалы! Күч-кубат алалы. Келгиле ошентели!

Ушундай..!

Ыраматылык чоң атам сексен бешке келген курагында, көзүн жумуп, сакалын капшып отуруп: «Кээ бир адамдар сөз деп эле бир нерсслерди сүйлөй беришет» деп коёр эле. Айылдагы Матисак деген карыянын бир сезү эсимден кетпейт. Ал, кээде биреөлөр менен талашып-тартыша кеткенде сөөмөйүнүн учун шилекейлеп: «Эй, менин мобу шилекейим адад, сезүм адад» деп күйүп-бышар эле. Кердүнүзбү, сөз дегенди Грузиндер айтмакчы курулай эле сүйлөй бербей, «чыдабай кеткенде гана сүйлөш керек» тура. Сөз да адад же арам болот тура! Оозу адад болсо, анын сезү да адад болот тура.

Биздин балалык куракта айылда жүргөндө Муса ава, Садырбек ава, Бакир ава, Бексултан ава, Акмат ава, Бекиш ава, Шамшы ава деген аксакалдардын сезүн угуп чоңойдук- десем болот. Муса аванын сезү-элдин тарыхы эмес беле! Кап-десен, анын бир ооз сезүн магнит лентасына жазып сактап кала албадык. А Садырбек, Бекиш, Шамшы аксакалдар сүйлегендө топ уюп, муюп отурса, Бакир, Бексултан, Орок аксакалдар ооз ачса эле эл кыраан-каткы күлкүге батышар эле. Эмне экенин билбейм, алардын андай керемет сөздөрдү кайдан жаралып, кантит элди ээрчитип алар кудуретке ээ болгонуна эмгиче башым жетпейт. Жамандык-жакшылыктарда айыл эли чогула калганда ошолор сүйлөшшө экен деп, эки көздөрүн агытып, сөз күтүп отурушканын көрүп, муюп отураг элек. Алар тоолук элдин театры менен киносу, телеси менен радиосу, гезити менен журналы болсо керек! Ошолордун оозунан бир керемет сөз уксам-көпкө чейин азык болор эле. Көрсө, сөздүн касиетин мага ошол карыялар үйреткен экен.

Италия элинин бир накылы бар экен мындай: «Өз учурунда украй калган жакшы накыл-өмүр бою окубай калган жакшы китетке барабар». Абдан туура айтылыптыр э? Демек мен «ошол карыялардын кебин өз кезинде угуп калганыма бактылуу экенмин» деп отурам азыр. Анткени алардын баары о дүйнө узап кетиши, аттиц!

6-этюд:

Биз маданияттуубуз. А сүйлөө маданиятыбыз кандай?

Тил – улуттун жаны гана эмес, анын маданий дөөлөтү, андыктан биз улуттук тилибизде сүйлөөдө ага байланыш-катыштын куралы же мамилелешүүнүн каражаты катары гана эмес, өзүбүздүн рухий маданиятыбызды, анын ичинен, сүйлөшүү маданиятыбызды, тилибизге жасаган маданиятту мамилебизди билдирибизди унупашыбыз керек. Ушунун өзү эле тилибиздеги кеп этикетин гана эмес, жалпы эле сүйлөшүү маданиятыбызды эске салат.

Сүйлөшүү маданиятыбыз туурасында сөз кылууда, адегенде, терминдин өзүн тактап алалы, анткени бул термин, кээде «тил маданияты», кээде «кеп маданияты» же «сүйлөшүү маданияты» – деп ар түрдүүчө айтылып жургөн учурлары бар. Аны териштире келсек, мындай. «Тил маданияты» тууралуу сөз кылганда – тилдин өзүнө тиешелүү болгон маселелер, т.а. анын кальштанышы, курамы, сөздүк фонду, термин жасай алыши, маанини так бере алыши, алфавиттин абалы, тилдин байлыгы, тазалыгы, диалектилер менен карым –катышы, жазуу, сүйлөө эрежелери, ж.б. туурасында кеп кылсак, кеп же сүйлөө маданияты тууралуу сөз кылганда, адамдын өз кебине (сүйлөгөн сезүнө) жасаган жеке мамилеси, эне тилинде сүйлөө деңгээли, кебинин коммуникативдик сапаты, т.а. кебинин: тазалыгы, тактыгы, тууралыгы, логикалуулугу, орундуулугу, адептүү сүйлөөсү, эмоционалдуулугу, поэтикалуулугу, байлыгы тууралуу сөз кылабыз.

Демек ар бир сүйлөөчү адамдын кебинин маданияты өз эне тилине жасаган анын жеке мамилесинин деңгээлин чагылдырат–деп айтсак туура болот.

Адегенде, кептин тазалыгы тууралуу сөз кылалы. Бул – кыргыз баласы эне тилинде таза кыргызча сүйлөөсүн, чет сөздөрдү ыгы жок колдонбоосун түшүндүрөт. Кээде чет сөздөрдү да жөнсүз бузуп, түзүлүшүн өзгөртүп, айрым учурда туура эмес каторуп, же каторбостон эле, айта турган оюн же түшүнүктүү билдирир өз тилинин каражаттары бар экендигине карабастан, башка тилдин каражаттарын, мисалы, орус тилин арапаштырып сүйлөөнү адат кылыш алган учурлар көп.

Буга төмөнкүдөй мисалдарды келтирсек болот: «Мага окуумду востановить этүүгө (кабыына келтируүгө) уруксат берүүнүздү өтүнөм»; «Мен заказ (табыштадым эле–дегени) бердим эле»; «Биринчи сорттогу (ылгамдагы–дегени) ундан берициз»; «Отпускамда пайдаланбай калган күндерүм учун отгул (өргүү–дегени) берүүнүздү суранам»; «Компьютеримдин мышкасы (багыттагычы–дегени) иштебей жатат»; «Кечиресиз, отчествоонуз (атаңыздын аты–дегени) кандай эле?» «Эртең төгөрөк үстөл

(чогулуш—дегени) болот»; «Ситуациядан (кырдаалдан—дегени) чыгуу кепек»; «Экөөбүз перекрёсткадан (жолдун кесилишинен—дегени) кездешип калдык»; «Ручкамдын запасы жазбай калды», (калемим жазбай калды—дегени); «Сен мага мешайт (жолтоо—дегени) этип жатасың»; «Биз ишти пландаштырып (акылдашып), көпкө отурдук»; «Базардан баш, шыйрак апкелип, холодес (муз куйкум—дегени) жасадык»; «Га—ак, (эмсесе—дегени), анда кандай кылсак?» «Мен сени күтө берип шок (эсим ооду—дегени) болдум», ж.б.

Байкалып тургандай, атайын ар бирин таржымалдап отурбасак да түшүнүктүү: бул мисалдардан, ким болсо да, оюн айтып билдириүү үчүн өз эне тилинен каражат издең убура болбостон эле, эчактан бери көнүмүш болуп калган орус сөздөрүн көшүп айта салуу байкалып турат. Анын үстүнө, мындай көнүмүш адат катары эчактан бери тилибизде оркоюп бөлөк болуп турса да, өзүбүздүн сез каражаттарыбызды унугуп, анын ордун биротоло ээлеп алган, өз сүбүздү унугтуруп койгон мите сөздөрүнөн кутула албай келатканыбыз айдан ачык.

Эми кептин тууралыгы жөнүндө кеп улайлыш. Көпчүлүк убактарда жазуу жана оозеки түрүндөгү орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелериздин бар экендигине карабай, туура эмес сүйлөйбүз.

Мисалга көнүл буралы: «Биз Ата Мекенибизге ак кызмат кылыш керекпиз»; «Мен докладка даярданыш керекмин» (даярданышым керек—дегени); «Бул өтө күлкүмүштүү (күлкүлүү—дегени) окуя экен»; «Алардын барыштары керек эле», «Алардын мындай жолго барыштары туура эмес», «Мен Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестисин (повестин—дегени) окудум»; «Эл аралык фондулардын (фондордурун—дегени) өкүлдөрү менен жолтугушуу болду»; «Бакытка, (Бакытты эркелете айткандагысы) иш кандай?» «Биз кыргыз тилин эне тил эмес катары (экинчи тил катары—дегени) окутуп жатабыз»...

Күндөлүк турмушубузда, теле берүүлөрдө, радио уктурууларда, жыйындарда минтип туура эмес сүйлөгөн учурларыбызга мисалдар жетишерлил эле табылат. Андай учурларды кебибизден четтетиш үчүн, оозеки жазуу эрежелеризди туура сактообуз жана аны туура колдо-нуубуз негизги милдет.

Ушундай эле, кебибиздеги дагы бир каталык бул—айта турган оюубузду бышыктабай туруп айткандыктан кетирген каталыктар экендиги талашсыз. Алар кептин так эместикигинен кеткен каталык катары бааланат.

Мисалы: «Жерге калкты жайгаштыруу» -деп айтат райондун жер бөлүштүрүү адиси, калкты жерге отуруктاشтыруу—дегендин ордуна. Куттуктап белекке ак калпак жана кыргыз камчысын берип жатыш мындай дейт салабаттуу интеллигент-жетекчи: «Башындан ак калпак менен камчы түшпөсүн». Корсө, анысы—«колунуздан камчы түшпөсүн» деп жаткани экен. «Карганаын буту» дейт шаардык окуучу, «шыйрагы» дегендин ордуна; «Франциянын медициналык академиясынын залында Авице-

нанын портрети ушул күнгө чейин асылып турат»— дейт, «илинип турат» дегендин ордуна, белгилүү эле окумуштуу илимий журналга жарыялаган макаласында. «Күштүү түмшүгү»— дегенди «мурду» дегендер көп эле учурайт. «Чарбада кара малды көбөйтүү керек»— десе, бир жаш адис кара түстүү уйларды чогултуу тууралуу көрсөтмө бериптири. Бир жазуучунун ангемесинде мындай дейт: «Маралдын бетинен ылдый жаш куюлуп жатты». Аны «жаагынан куюлуп жатты» десе туура болмок. «Райондун акимчилигинин алдында уй-жайсыз калгандар учун баш калкалоочу жайларды ачуу милдеттенирилди»— дейт радионун кабарчысы. Эмне, андай жай акимчиликтин жер төлөөсүндө ачылып жатыптырыбы? «Элдик мүлкөрдө карши курешүү башкармалыгынын башчысы – Жаңыбаев»— дейт бир ирет радиодон журналист кыз. Көрсө, анын оруссасы «Начальник управления борьбы против хищения собственности»—деген сөз экен; Педиатор телезеркрандан жаш энелерге мындай деп көнеш айтып жатат: «Наристени кайнатылган суу менен жууш керек». Кайнатылган суу менен жууп бышырып албайбы, «кайнатып муздатылган суу менен» –дебейби; Дагы бирөө телезеркрандан мындай дейт: «Биз барып чакырганда эмчектеги баласын көтөрөн, жашы 12лердеги кыз үйдөн чыгып келди». Кулкүндү келтириет. «Ит эмне үрүп жатат, киши келатабы?» – деп баласынан сураса, ал айтат экен: «Киши жок. Эки аял келатат» (Эмне, аял киши эмеспи?); «Бир киши кайыкка түшүп алып, көлгө балык салып жатты»— дейт мугалим, «Көлгө кайырмак салып жатты»— дегендин ордуна; «Башын жалтыратып алдырып таштаптыр»— дейт бирөө, «чачын алдырып келиптири» дегендин ордуна; «Зарыл жеңенин үйүндө төрт баш адам жашайт»—дейт 9-класстын окуучусу, өзүнүн дилбаянында, «төрт адам жашайт»—дегендин ордуна. Көчө боюндагы көрнөктө мындай жазылган: «Чет тилдерди тез арада үйрөтөбүз: англис тили, француз тили, кытай тили жана кыргыз тили». Эмне, кыргыз тили Кыргызстанда чет тили болуп калганбы?

Байкалып тургандай, сүйлөөчү адам бул сүйлемдерде айтаар сөзүн так ойлонбой, ошонун себебинен ою так айтылбай, сөздөр өз ордуна так колдонулбай, кандай максатта сөз кылып жатканы да бүдөмүк болуп калган.

Ушундай эле көрүнүштөрдөн улам, сөз байкабастыктан ыксыз, орунсуз колдонулуп, орундуу айтылбай, кээде, ал учун сүйлөөчү да, угуучу да ыңтайсыз абалга кабылган учурлар кебиизде жыш кездешет. Мындай учурларды орунсуз сүйлөө – деп бааласак туура болчудай.

Мисал келтирели: «Ичилбей турган жарма эле, кычып кеткенче, ичип койгулачы»; «Кир жуюн деп жылытып жаткам, жылуу суу, кел, иче гой; Жакшы жатып, жай тургула» дейм деп келини кайнене-кайнатасына айтат экен: «Жаткан жериңер жайлую болсун». «Кел демек бар, кет демек жок, кеч болуп кетти жакшы баргыла» дейт экен шаардык жигит үйүнө чакырган конокторуна. Түбөлүк жайга узатуу митингинде, бирөө «кош»

деп айтам деп, «жолугушканга чейин» дептир; «Биз жакта бир киши сиздей болуп ооруп жаткан, жакында каза болуптур» - деген экен бирөө ооруулунун ақыбалын сураганы барып. «Чоң ата, сиз жокто үйге бир сиздей болгон чал келди» дейт небереси, чоң атасына, анын көнүлү ооруйт деп ойлобой...

Ушул эле сыйктуу мындай бир сез. Бир көзү азис адамга минтет экен достору байкабай: «Көзү жокко көбүрөөк» демекчи, сага көбүрөөгүн койдук» деп. «Бала деген баладай, башы-көзү чарадай эле болбойбу» дейт ата-энеси, баласын шоктонбой тынч жүрүүсүн талап кылып. Педагогикалык жактан алганда, балага ушинтип айтуунун өзү да орунсуз, анткени антип айтуу баланын табихый өсүүсүнө кедерги болоруна окумуштуулардын изилдөөлөрү далил.

Ушундай эле орунсуз сүйлөмдер үйдө же коомдук чөйрөдө, улууга же кичүүгө, таанышка же бейтанаышка карата айтыла берет да, анын орунсуздугунун да чегинен чыгып, кептин моралдык-этикалык жагдайы тууралуу ойлонууга алып келет. Кептеги мындай моралдык-этикалык жагдайлар адептүү сүйлөө маселесин эске салат.

Темендөгү мисалдарды окуп көрөлү: «Ой аксакал, эми сиз жаштарга теңелбей, жөн эле журбайсузбү» дейт тыңсынган жаш жигит карыяга. Салам берип келгенди жактыrbай, мырзасымак терс аяк жигит минтет экен: «Саламга жутаган эч ким жок, эмне жумуш менен келдин, айты, айланайын». Мугалим жаман көргөн окуучусуна минтет: «Эй көк мээ, айбан, ушуну да түшүнбөйсүңбү!» Бир окуучу классташына кайрылат: «Эй мырык, бери келчи, сага айттар бир жаңылыгым бар».

Ушундай. Бизге күнделük турмушубузда анча байкалбаганы менен, сөзүнүн орундуулугу жана адептүүлүгү менен гана, адамдар бири-бири менен жакшы мамиле түзө алат, татуулашып жашайт, биргелешип бир маселени максаттуу чече алат, жамаатта ынтымактуу иштепе алышат, таанып-бейтанаыш, алыс-жакын адамдар менен жалпы тил таба алышат, ортодо моралдык-психологиялык жакшы абал түзүлөт, ж.б.

Кээде адамдар айтайын деген оюн ирети менен айта албай, сөздөрдү ордуна туура кооп кынаптап сүйлөбөгөндүктөн, ойдун логикасы бузулган учурлар көп кездешет. Андай сүйлөмдөгү ой бузулуп эле калбай, кээде таптакыр түшүнүксүз жагдайларга туш кылат. Көпчүлүк учурда угуучу аны таназарга деле албайт, түз айткан сүйлөм катары эле түшүнө берет. Бирок анын сүйлөө логикасынан кетирилген катар экени байкалып эле турат.

Мисалы: «Райондук ички иштер органы тарабынан киши өлтүрүү фактысы аныкталды» (радиодон). Суроо: Ким киши өлтүрдү? Же «Себат» билим берүү мекемеси тарабынан адам укугун бузуу фактысы аныкталды» (газетадан). Суроо туулат: укук бузуу фактысы ким тарабынан болду? «Унугулуп бааткан элибиздин улуттук салт-санаасын жандандырууну ойлоп жатабыз» (теле көрсөтүүдөн). Суроо: Ким унугулуп бааратат?

Элби же элдин салт-санаасыбы? «Урматтуу согуштуун ветерандары!» (салтанаттуу жыйындан). Суроо: Ким урматтуу? Согушту же ветеранбы? «Шамал учуруп кеткен райондордун кашарларына шиферлер жеткирилди (радиодон) Суроо: Шамал эмнени учуруп кеткен? Райондубу, кашардыбы же шифердиби? «Кечээ күнү өтүп кеткен бөлөм Бөлөкбайдын туулган күнүнө арнап, жагымдуу музыкадан уктуруп коюунуздарды суранам» – дейт телекөрсөтүүдөгү суроолор боюнча уктурулуучу концертке жазган катта. Суроо туулат: кечээ күнү Бөлөкбай өтүп кеткенби, же анын туулган күнү өтүп кеткенби?

Кээде мындай каталыктар адамдардын сүйлөө чеберчилигинен да эмес, сөз корунун жардылыгынан, сөз байлыгынын аздыгынан, сөзгө маани бербей, маани-манзызына жеткире түшүнбөй сийлөй бергендиктен да келип чыгат. Көпчүлүк учурда биз сөздүк корубузду байыткыбыз келбейт, сөзгө жарды экендигибизди сезип-туйбайбыз, эне тилибиздин бай сөздүк корун үйрөнгүбүз келбейт, ал жөнүндө кам көрбейбүз. Анан «тилибиз жарды» деп, эне тилибиздин барк-басын түшүргүбиз келет. Акырында, өзүбүздүн тилибиз да, дилибиз да жарды экенин туйбайбыз.

Мындай учурларды кептин жардылыгынан же **кебинин байлыгынан** кеткен ката катары баалайбыз.

Мисал келтирели. Шаардык бир мектептин мугалими окуучуларга «Кожожаш» эпосу тууралуу түшүндүрүп жатып: Алабаш Суречкинин текеси» дегенди: «Алабаш Суречкинин күйөөсү болчу» деп жаттайбы! «Тура тур, мен азыр сага өзүм чыгам» -дейт бирөө, «өзүм телефон чалам»–дегендин ордуна. «Өрт учурунда 101 чалгыла» дейт көче боюнчагы Өрт өчүрүү мекемесинин алдындагы көрнөктө. Эмне, ерт чыкканда 101 жолу чалыш керекпи, же «101» номурунабы? «Ай эме, тиги эмени эметип койчу» дейт атасы, сөз таба албай карбаластап, баласын бир нерсеге жумшап жатып. «Бир кол, бир баш болсок гана ийгиликкө жетишбиз» дейт аянттагы митингде бирөө эмоцияга алдырып. «Гурдүү даамдагы ундар» дейт көчөдөгү жарнамада; «Кечээ жаандын алдында калдым эле, ооруп калыптырмын (жаанда калдым эле– дебейби); «Кош бойлуу мектеби»–дейт көчөдөгү жарнамада, «кош бойлуулар мектеби» дегендин ордуна; «Манас» эпосу – башка тилдерде кездешпеген эң чоң көлемдүү эпос» дейт мектептеги дубал гезитте. «Башка тилдерде» эмес, «Башка элдерде»–деп айтса стилдик жактан туура болмок; «Германиядан жасалган бут кийимдер»–дейт дүкөндүн эшигингедиги жазууда. (Эмнеден жасалган бут кийим? Германиядан. «Германия» - кайышы?); Италиядан кийимдер (сөзмө-сөз которуюу: «Одежды из Италии». Дүкөндөгү жазуу).

Эне тилинде таза сүйлөбөөнүн өзү да адамдын кебинин жардылыгынын бир далили эмеспи?! Өз эне тилиндеги сөздөрдү колдонбой сүйлөбөзүздүн кесепетинен улам, жеке лексиконубуздан эне тилибиздин бай корун сүрүп чыгарып, анын ордун көптөгөн чет сөздөр ээлеп алганы

жалганбы? Ушунун өзү адамдын **сөзүнүн жардылыгынын** негизги себеби болуп чыга келет.

Мисал келтирели: ЖОЖдун мугалими минтип айтат: «Повышение сабагым бар». «Срочный иштерим чыгып калды» дейт биреө шашып баратып. «Текучкалар колду бошотпойт» дейт кейип, күндөлүк иштерден чарчаган кызмат адамы. «Скорый чакырып, түндө больницаға келдим» дейт оорулуу. «Муну серьеэно ойлонуп чечүү керек»; «Ал правасын (айдоо кубөлүгүн) алдырып ийилтири»; «Мен спектен (атайын ооруканадан—дегени) дарыланып чыктым»... дейт ишмер адам.

Ушундай. Мунун баары макалабыздын баш жагында айтып өткөндей, ар бир адамдын өз эне тилиндеги сөздү колдонуп сүйлөө маданиятын, анын деңгээлин, т.а. илимий тил менен айтканда, кебинин коммуникативдик сапатын билдириет.

Милдет – ар бир адам өз эне тилинде маданияттуу сүйлөй билүү деңгээлинин жогору болуусуна жетишүү, ар бир адам өз эне тилин сыйлап, туура сүйлөөгө умтулуу, өз кебинин маданиятын камсыз кылуу туралуу тынчсыздануу, андагы катачылыктарды жеңүү. Анткени, ар бир адамдын кебинин маданияты анын улуттук тилдин калыптанышына, өсүшүнө турмушта бекемделишине, тазалыгына, он да, терс да таасир этпей койбайт. Ал үчүн ар бирибиз эне тилибизде таза, так, туура, орундуу, адептүү сүйлөйлү, кебибиздин бай болуусуна, адептүү болуусуна, так болуусуна жетишип, көркүтүү сүйлөөгө аракет кылалы. Бул—энэ тилибизди сыйлообуздун, урматтообуздун жана сүйүүбүздүн дагы белгиси болмокчу.

Ушундай. Биз өзүбүздү ар дайым башкалардан кем калышпаган билимдүү жана маданияттуу сезебиз. Ошо маданияттуу сезгенибизден да башка тилде сүйлөгүбүз келет. Ошону маданият деп түшүнөбүз. Жаңылышабыз. Маданият дегендин өзү да улуттук тилде маданияттуу сүйлөөдөн башталарын ойлонолук!

7-этюд: Сөз гана калат! Сөз менен бирге эрдик калат!

Эне тили, асырессе, кыргыз тили кыргыз тилчилерге эле керек эмес. Ал – жалпы кыргыз элинин улуттук энчиси.

Эне тилибизди кыргыз тилчи илимпоздор жараткан эмес, аны кыргыз эли жараткан.

Андай болсо, кыргыз тилинин мектепте окуп-үйрөнүү маселеси да-
гы улуттук кызыкчылык үчүн гана эмес, ал дагы «мен кыргызмын» деген атуулдардын кызыкчылыгы үчүн да көтөрүлөр маселе. Анткени ал

маселенин өз өлкөбүздө өз деңгээлинде чечилиши элдин тагдыры менен байланыштуу.

Тилибиз болбосо-элибиз болбойт эле, элибиз болбосо-мамлекетибиз болбойт эле, а мамлекетибиз болбосо- «Кыргызстан» деген мамлекет дагы жер шарынын картасында болбойт эле. Ошондуктан, бизге чейин, Манас бабабыз, Барсбек бабабыз жана да элибиздин тагдыры, жериздин ар бир кокту-колоту, бир укум қыртышы учун күрөшүп, канып төгүп, Ала-Тообузду бизге сактап берген бабаларыбызга таазим этишибиз парс!

Эми биз, бүгүнкү ааламдашуу кезинде ата-бабабыз сактап берген кыргыз жери менен эне тилибизди жоготсок, анда бизди ата-бабаларыбыздын арбагы да, келечек урпактарыбыз да кечирбейт. Эгер биз аларды жоготсок, тилибизде буга чейин сакталып келген бүткүл мурастарыбызды да жоготкон болор элек.

Ошол учун мындаидар бир улуу милдет бар: ар бир улуттун адамы ошол улуттун тагдырына тиешелүү, билүүгө тийиш болгон бардык ыйык баалуулуктарды билүүгө тийиш. Алар кайсылар? Мисалы, ал адам, мейли, өлкөнүн президенти болобу, мейли, бийлигине чиренген кайсы бир министр болобу, мейли, эл екулү-депутат болобу, мейли, байлыгына мактантан, курсагы кучак бизнесмен болобу, мейли, күнүнкү курсагы тайгонуна кантитиет кылган карапайым жумушчу болобу, Баатыр Манас бабабыз ким болгон, ал кыргызды кантити бириктирип, кантити эл кылып берген? Барсбек бабабыз ким болгон, ал кыргыз элини кантити бириктирип, кантити кас душмандардын мыкаачы колунан 32 жашында баатырдык менен курман болгон? Алл Сол баатыр ким болгон, ал 9-кылымда «улуу кыргыз дөөлөтү деген мезгилди кантити жаратып берип, тарыхха атын калтырган? Мухаммет Кыргыз (Тагай бий баатыр) бабабыз ким болгон, ал 16-кылымда жер бетинен карааны көрүнбөй бараткан кыргыз мамлекетин кантити кайра жараткан? Ал кытай баскынчыларынын оруна кантити түшүп, кантити азап чегип каза тапкан? Эмне учун кыргыз элини бүгүнкү бүткүл туруктуу санжырасы ошол Тагай бийден башталып калган? Жер жайнап келген баскынчыга жалгыз өзү каршы чыгып, элимди, жеримди коргойм деп курман болгон Курманбекчи? Ошондой баатыр бабаларыбыз Ала-Тообузду душмандардан тазалап, «Ала-Тообуз» эркин болду, «Эркин-Тоо» болду!» деп жар салганын кантити унугтуубуз керек? Улуу олужа Калыгулдин көрөгөчтүгү эмнеде эле? Ала-Тообузда биринчи кыргыз мектебин куруп, кыргыз баласына эне тилин алгач ирет сабак катары киргизип, Манас дастанын биринчи жолу окута баштаганда Нурмолдо бабабыз эмне деген ойду ойлоду болду экен? 1911-жылы кыргыз жазма маданиятынын жаңы доорун баштап, кыргыз маданиятында алгач ирет «Алиппе» деген китетпүү чыгарган, «Алиппе» деген сөздү кыргыз рухуна киргизген Э.Арабаев атабыз ошол китебин өз колу менен жасап, өз көзү менен көрүп отурганда «Китеپ» деген эмне

экенин өмүрү көрбөгөн тоолук кыргыздардын ичиндеги кандай бактылуу адам болду экен? Ошондо «Мен укмуш эрдик жасадым, тарыхта калдым» деп кыйкырды бекен! Жок! Ошондо айтыптыр ал: «Жолун ачылды, кыргызым. Ушул жолунду бек кармагын!» деп. Ал эми 16-жылы эмне болду эле? Тарыхтагы «кыргыз» деген атын коргоп калуу учун, Замбирек менен Мынтыкка таяк менен каршы туруп, улуу кыргында жанын берсе да, рухун бербей сактап калган кечээки аталарапызы да унутуп бараткандарбызы канча. Ошондуктан айткым келет, «Мен кыргызмын» деп, өнүзбүз гана кыргызга окшошуп турбастан, духубузду жоготпой, рухубузду өчүрбөй, бүгүнкү күндөгү улуттук баалуулуктабыз көөнөртүп баратканда, тарыхый акыл-эсибизди да бекемдеп, келечеги-бизди да будомуктөнгөй, анын илимий багыттарына карай боолголов жол чалып, саресеп салуу-биздин милдетибиз эмеспи?! Албетте милдетибиз!

Ошон учун элибиз айткан тұра: «Сөз калат! Сөз менен бирге эрдик калат!—деп. Ошол сөз калганы учун «Манас» дастаны калды. Ошол сөз калганы учун—Барсбек бабабызының эрдиги ташка жазылып калды. Ошол сөз болгону учун жогоруда айтып өткөн баатыр бабаларбызынын улутубузга жасаган эрдиктери унугулбай келет.

Сөз бар болгону учун кыргыз тили унугулбай келатат.

Ошол учун, кийинки учурда автору дәэрлик унугулуп, элдик накылга айланып бараткан, акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун: «Кыргыз тилим кылымдарды карыткан, Эч ким аны өчүре албайт тарыхтан!» деп сыймыктанып да, ишенип да жазған кош сапыры бекер сөз эмес!

Айтуу «Троя» фильмінде баатыр Ахиллес айткан эмеспи: «Байкуш жоокерлер өмүрү бир ирет өңүн көрбөгөн акылсыз падышалар үчүн ез өмүрлөрүн кыйышат. Бирок ал падышалар унугулат, а эрдик унугулбайт!»—деп. Анткени акылсыз падышалар тууралуу айтылып калған дастандар барбы-жок. А эл эч качан эрдик көрсөткөн жоокерлерин унугуп койбогон, Алар тууралуу өлбөс-өчпөс дастандарды жаратышкан. Ошол учун эл аталарынын эрдиктери менен, ошол сөз менен улам кийинки жаңы муунун тарбиялап келген. Ал сөз улам кийинки жаңы муунун мектеби да, китеби да, университети да, академиясы да болгон. Ошол учун эл өлбөй жашай берген. Сөздүн да, элдин да өлбөгөнүнүн бир сыры, балким, улуу сыры ушундадыр!

А биз, бүгүнкү муундар, болгондо да, улуттук билим берүү чейрөсүнүн эр-азаматтарбызы дегендер эмне тууралуу ойлонуп-түйшөлсөк болот?

Балким, улуттук билим берүү...Улуттук таалим-тарбия берүү... Балким, улуттук илимдерди өнүктүрүү... Балким, улуттук мектептери-бизди түзүү... ж.б. туурасындашыр...

Биз бир нерсени көпчүлүк учурда туура эмес ойлонот окшойбуз, т.а. улуттук мазмундагы билим-тарбия берер сабактар кыргыз тили, адабия-

ты, Ата мекен тарыхы, анын географиясы гана—деп билебиз. Балким, ошондойдур. А балким, андай да эместири? Андай болсо, улуттук музыка өнерүбүзчү? Улуттук спортубузчү? Улуттук кол өнерчүлүгүчү? Балким, андай сабактарыбыз дагы да арбындыр? Мисалы: улуттук биологиябыз, тактап айтканда, улуттук гендик инженериябыз. Улуттук химия өнерүбүз, тактап айтканда, улуттук зергердик өнерүбүз! Улуттук математикалык билимдерибиз, улуттук астрономиябыз! Аларды эмне үчүн улуттук мазмундагы сабактар катары баалабайбыз жана ушул багытта өнүктүрбейбүз?

Тил билүү өнөрүбүзчү? «Манас» дастанындагы алтымыши тил билген Ажыбай хан эринип отуруп ойдан чыгарылган каарман эместири! Кыргыздар тоодо жүрүп эле, алтымыши элдин тилин билип, дилин түшүнүп, дипломатия өнерүн да өз деңгээлинде өздөштүрүп, өз цивилизациясын тарыхка бекемдеп алган эл экени да – дал ушул кең пейилибиз, кенен элдик билимдерибиз, бай дилибиз жана кылымдарды карыткан кыргыз сезүбүз менен, ал сезүбүз аркылуу айтылып өчпөй калган эрдигибиз менен биздин күнгө чейин жетип отурган жокчу?!

Бирок, тарыхтын тез чимирилген дөнгөлөгү бизди мынтип ойлонтпой койбыйт: Эми мындан ары эмне болот? Сөз баркын баалабай, эне тилибизди жээрип, башка элдин билими менен тарбиясы айрыкча бала-нып бараткан глобалдашшу заманында келечегибиз кандай болот? Бирөө айтуусу мүмкүн, сөз болбосо–китең бар, эл сүйлөбөсө, китеңтеп калат, оозеки сөз унугтса, китең унугтай» деп. Балким ошондойдур. Бирок, акын Расул Гамзатов айтмакчы, эл сүйлөбөй, адамдын жургөүндө калбаса, ал сөз том-том болгон китеңтеп калганы менен, эч ким окубаса, анын унугтулганы ошол эмеспи!

Же болбосо, үйдүн тили катары гана колдонулуп, босого аттап эшикке чыкпай, расмий чайрөгө жетпей, коомдо кызмат кылбаса, тилибиз элдин, коомдун тили болобу, же үйдүн тили болобу?

Эне тили дегенибиз менен энелерибиз сүйлөбөсө, ал кимдин тили болот? Эне тилибиз – кыргыз тили –деп какшап туруп, аны энелерибиз өзүлөрү өгөйлөп чанып турса, улут үчүн, Жер Энебиз үчүн абдан эле уятго?

Ата болуп туруп, Ата Журтубузду чанып, аны четинен сатып отурса, бул кайтынын кайгысы змей эмне?

Мурда балдарыбыздын тили орусча чыкчу эле, эми неберелерибиздин тили чет тилдерче чыга баштаганына кейигенден көрекчө кубанганибыз көп! Мунун өзү улуттубуздин өнүгүп баратканыбы, же өлүп баратканыбы?! Кайсы олужа буга баа бере алат да, келечегибизди көзү ачыктык кылап айтып бере алат? Эч ким. Анын көзү ачыгы да, олужасы да – өзүбүз. Анткени бүгүн баары – өзүбүздин гана колубузда. Тилибизди бар кылган да – бизбиз, жок кылган да – биз, өзүбүз, Кыргыздар. Биз бүгүн кандай кылсак, эртең ошондой болот.

Ошол үчүн кечээкибизден сабак алалы.

Ошонун баары айткан сөзүбүз менен калат, чоңбу, кичинеби, улутубуз үчүн жасаган эрдигибиз менен калат!

8-этюд:

БАЛА ТИЛИНДЕЙ ШИРИН ЭМНЕ БАР?

(же 1ден 6 жашка чейинки бөбөктөрүбүздүн тилине илик)

Дүйнөдө канча түркүн тил болсо, ошонун баары өзүнө ширин, өзүнө таттуу. Ошентсе да, «тиги тил таттуу», «тиги тил жумшак», «бул тил «орой» деген пикирлер айтылып келет. «Кыргыз тили таттуу тил. Кыргыздар сүйлөп жатканда ырдап жаткандай туулат» деп окумуштуу В.Радлов баа берген»—деп, биз дагы өз тилибиз менен сыймыктанабыз. А чынында, кайсы тил кандай экендиги жөнүндө сөз башка. Бирок кантсес да, дүйнөдөгү бардык тилдерде баланын тилинен өткөн таттуу да, ширин да, жумшак да, уккулуктуу да тил болбостур!

Баланын тили таттуу экенин ким моюнга албайт?! Анын таттуу тилин ким гана укусу келбейт?! Ким гана ошол таттуу тилден ыракат алып, кулагынын кужуру канбайт экен?! Кайсы эне-ата баласынын алгач «апа, ата» деп чыккан тилин угуп, бактылуу болбоду дейсин?! Кайсы акын же обончу баланын бал тилин угуп отуруп толкунданыш ыр жазбады дайсисин?!

Ошол үчүн «баланын тили-бал» деп айтат элибиз.

Чынында, баланын тили эмнеси менен таттуу да, эмнеси менен ширин? Албетте, бул атайын ой жүгүртүүнү, өзүнчө иликтөөнү талап кылар? Бирок, бизде азырынча кыргыз балдарынын тили жөнүндө атайын педагогикалык изилдөө жүрүп жатканы менен кабарым жок. Эгер, кимдир бирөө балдарыбызыздын ширин сөздөрүн чогултуп-жыйнап, иликтеп, ага сапаттык изилдөө жүргүзүп журғөн болсо,—ал, чынында, чоң иш аткарып жатат—деп баалаар элем. Анткени улуулар, биз баарыбыз бала болгонбuz, баарыбыз бир кезде баладай ширин сүйлөгөнбuz. Кийин эле эмне болуп «орой» сүйлөй баштаганыбызыды билбей калганбыз. Аナン баланын ширин тилине сүктанып келебиз! Же жалган айтамбы?

Эх, десенчи!

Анда эмесе, бөбөктөрүбүздүн таттуу тилинин мисалында айрым ойлорумду ортого салайын.

Баса, алар кантин сүйлөштөт, кулак түрөлүчү.

Алгач ирет тил чыккандагы «ата», «апа» деген сөздөрүнүн айтылыш кырааты эле кандай ширин, кандай жагымдуу угулат. Бөбөктөр «ата» деген сөздү айтканда, а менен т дан кийин жумшарттуу ь белгисин кошуп айткан сыңары угулат. Тактап айтканда, «ата» деп жумшак айтылат. Ушунун өзү эле баланын «атья» деген сөзүн канчалык жумшак, кооз жана

жанга жагымдуу, кулакка угумдуу кылат. Бекеринен, улуу жазуучу Ч.Айтматов «Кылым карытар бир күн» романында Абуталиптин үч жашар баласы Эркин атасын сагынганда: «Апа, атикам» качан келет?» деп айттырып, баланын тилинин ушунчалык шириң экенин романдын бир эле эпизодунда айтып көтпеген чыгар.

Анан да, балдардын адегендеги «Р» тыбышына тили келбеген кезиндең сөздөрү да анын тилинин «чулдурагын» билдирип отурбайт, тескерисинче, анын таттуулугун билдирип, ар бир айткан сөзүнө «бал сүйкөп» жаткансып, эң эле шириң угулат.

Мисалы: **ооруду** дегенди **оюоду**-деп кандай жумшак, **өрүк** дегенди **өйүк**-десе кандай сүйкүмдүү угулат; **азыр** дегенди **ажый**-десе, эртең дегенди **эйтең**-десе, мурун дегенди **муюн**-десе, **ручка** дегенди **йучка**-десе, **термос** дегенди **теймос**-десе, **айран** дегенди **айлан**- десе, **кордүм** дегенди **көйдүм**-десе, **трактор** дегенди **тийактий** десе, **дары** дегенди **дайы** дешсе - кандай гана шириң сөздөргө айланат!?

Карачы, бала тили кандай гана шириң экен. Уккуң эле келет! Сүйлөтө бергүй келет. Баланы ошол учун да өзгөчө сүйгүң келет!

Бала тилине дагы да кулак түрөлү.

Балдар кандай гана сөз укса да, аны «өз тилине» салып түшүнөт да, аны өз сөзү менен кайталап айтат.

Айрыкча, эне тилине мунездүү эмес тыбыштар катышкан сөздөрдү айтканда өзүлөрүнүн тили келгендей кылып ылайыктап айтып коюусу, алар учун өзүнчө эле жазылбаган табихый мыйзам.

Мисалы: **автобуз** дегенди – **аптоус**-деп, **телевизор** дегенди – **телефизор** десек – **төйлөус**-деп, **«өз сөзү»** кылып салышканын байкабайбыз.

Балдардын мунусун «алар сөздү бусуп айтып жатат» десек түк дагы жарашипас эле. Же жалган айтамбы? Жок. Балдар эч качан сөздү бузуп айтпайт. Анткен себеби бар. Сөздөрдүн көбү - «чондордун сөзү», балдар ошол «чондордун сөзүн» өзүлөрүнүн тилине ылайыктап, «балдардын сөзүнө» оцой гана айландырып алышат, менчиктеп, өзүлөрүнүкү кылып алышат.-десек болчудай.

Дагы да угуп көрөлү.

Кээде айтылышы оор, узун, «бир кулач» сөздөрдү «кыскартып», «жөнөкөйлөштүрүп» жарашиктуу кылып ташташат, мисалы: **библиотека** дегенди **бублиетка**-десе, **холодильник** дегенди **холодиник**-дешет. Ошондой эле, **батинкени**-**бати**, **тапочкины**-**тапичи**-дейт. Аны туура эмес деп эч ким айта албайт. Кандай айтса да, жарашип калгансыйт. Анттүгө алардын табихый укугу бар. Эгер ушул сөздөрдү чондор айтса, унугулбас юморго айланар эле. Себеби, чондор «балдардын тили» деген түшүнүк болорун ойлошпой, сөздөрдүн баарын «татаал» жана «узун» кылып койгон сыйктуу!

Ошондой эле, кээ бир буюмдардын аттарын, балдар күндө эле колдонуп жүргөн нерселердин аттарын «чондордун сөзү» менен айткан атальштарын да заматта өз түшүнүктөрү менен мүнөздөп, алардын жеке табиятына жараشا сылпаттап атап, «жаны сөздү» «жаратып» коюшкана да көңүл коюп байкап көрөлү.

Мисалы: **сүт** дегенди чүп деп, **кашык** дегенди чак деп, эт дегенди **быйшып** деп, **саат** дегенди чык-чык деп, **ысык** дегенди **бапаа**-деп айтканы да жарашыктуу сөздү жаратып койгонсуйт.

Балдар өзүлерүнүн бүткүл кыймыл-аракеттерин да өз сөздөрү менен атап айтышат. Мисалы: **тамак** ичем дегенин «ап» деп койсо эле жетиштүү, чай ичем дегенди «иче» десе эле түшүнүктүү, **жатам** дегенди «тата» десе болду, уктайм дегенди «ука» десе эп келип калат, **жакшы** дегенди «аяй» десе, **жаман** дегенди «быкый» дейт. Апа, мен сени **жакшы** көрөм дегенин – Апа, мен чени **жакчы** көём–десе кандай гана таттуу да, кандай ширин, кандай гана эптүү жана сүйкүмдүү угулат?! Ал сөздөрдү чоң адамдар мынчалык кооз жана көркөм кылып эч качан айта альшпайт.

Ай ушул баланын ширин сөздөрүн түшүнбөгөн улуулар да бар го! Алар баланын ушундай «балдыр ширин» сөздөрүн жактырышпай, адамдын ичин бышырып жиберет! Аларга атайын «котормоочу» болбосо, бала тилин түшүнбөйт. Анткени алардын жан дүйнөсү балалыктын дүйнөсүнөн эчак алыштап кетишкен эмесли, аттин!

Бебектөрдүн сөздөрүнө дагы да кулак түрүп көрөлү.

Бир катар заттарга, нерселерге алардын турган-турушуна, жеке табиятына жараша өз сөздөрү менен ат коюп алышканы да кандай **кызык**:

Алар үчүн: Ат – «ат чү», же жөн эле – «чүү»;

Эчки менен улактын аты – «чүүчү»;

Кой менен козунун аты – «маа»;

Үй менен музоо – «мөө»;

Ит менен күчүк – «ав-ав»;

Чымчык, жөжө жана балапандар – «чыйп-чыйп»;

Аюунун аты – «бее»;

Машина – «вум-вум»...

Кээде сөздөрдү айтканда тамгалардын айрымдарын алга же артка жылдырышып, алмаштырып коюшса да өзүнчө бир кооздукка айлангансыйт.

Мисалы: **көпөлөк** дегенге тили келбей, **«пекөлөк»** деп коюшса да, **койнөк** дегенди **«койлөк»** десе да жагымдуу болуп калганын карасан.

А кээ бирде сезгө бир тыбышты же муунду кошуп айтып да, чондордун сезүн баланын сезүнө айландырып коюшат!

Анда: **иан** деген сез **ианага**, **ата** деген сез-**аташкага**, **апа** деген сез **апашкага**, **эже** деген сез-**эжешкага**, **байке** деген сез-**байкешкага** айланнат.

Айрым сөздөрдөгү тамгаларды түшүрүп айтып коюшса да уккулуктуу болуп калганын карасаң. Мисалы: **батинке –бати, тапочка–тапи...**

Анан да, бебектөр, көпчүлүк учурда з, с, ч тыбыштарын артикуляциялык жактан туура айта албай жүргөн учурлары да болот го. Анда да ал тыбыштардын «түгейлөрүн» «өз тилдеринде» бат эле таба коюшат. Ошондо да ал сөздөрдүн көркүнө көрк кошулгандай, ары музыкалуу, ары ширин сөзгө айланыш, баланын менчик сезү болот да калат:

**Сары жөжө– шайы жөжө,
Кара күчүк– кайа күчүк,
Азыр келем – ажый келем,
Көзүм бар–көжүм бай,
Мурдум таза–муйдум тажа...**

Эх десенчи! Мындай сөздөрдүн «сөздүгүн» чексиз уланта берсек болот.

Мындай кооз сөздөрдү эки жашар бала гана таап айтат, ошолор гана ушундай ширин сүйлөй алат.

Мындай артикуляциялык себептерден улам ширин сөзгө айлантып сүйлөөнүн дагы да башка себептери бар сыйктуу. Ал балдардын «өзүм» деген жекече психологиясынан улам да, айтылыш жагдайы, себеби, шарты да даяр тургансыйт. Ошентсе да, балдардын бул сезүн «туура» деп айтпаска чара жок.

Мисалы, чыныны сындырып алса да: **«Чыны өзү эле сынып калды»** дейт актанип.

Жыгылып кетип кийимин булгап алса да: **«Ылай өзү эле шымымды булгап таштады»** деп, айыпты ылайга шылтайт.

Өзү тийишип, аарыга чактырып алса да: **«Аары өзү эле келип чагып алды»** деп, ыйлактап, аарыны күнөөлөйт.

Чай ичип жатып төгүп алса да: **«Чай өзү эле төгүлүп калды»** деп кутулат.

Суук тийип ооруп калса да: **«Апа, мен тийбесем деле, суук өзү эле мага тийе береби»** деп, анда да суук айыптуу.

Угуп отуруп, аны күнөөлөй албайсын, анын ордуна, жоктон сөз таап сүйлөп турган айласынан жаның жыргал угасын.

Кээде балдар өзүн «туура иш кылдым» деп ойлоп, өзүн гана «жакши бала», «тартиштуу бала» катары санап, ишти «эреже менен аткарып жаткандай» көрүнгүсү келет да, мынтип сүйлөйт: **«Мен кардын тазасынан жедим, апа. Асанчик болсо киринен деле жей берди. Менин тамагым оорубайт ээ?!»** Же болбосо: **«Мен музду жылытып жейин десем, ээрип кетпедиби!»** ж.б.

Кээде балдарыбыз чондор айткан сөзду прагматикалуу кабыл алыш, сөзмө-сез түшүнүп, күлкүлүү жаны окуяны жаратат. Угуп көрөлү.

Бир бала атасына мындай деп айтып жатат: **«Ата, менин сиздин балалың экенимди жанагы байке билбейт го? Мени иттин баласы**

экенсии!– дебедиби...» Дагы бир мисал. Деги эле, балдар улуулардын иш тартиби, жашоо эрежелери менен эсептешкиси келбекени–табихый нерсе. Алар өзүлөрүнүн жашоосуна ал тартитти бат эле ылайыктал өзгөртүп алгылары келишет. Бир ирет үч жашар эрке кызын бакчага алпаруудан кечигип, кейип жатса, кызы апасына мынтет экен: «Апа, эми кейибениз. Мен саатты бир саатка жылдырып таштадым!»

Аргасыз күлөсүз. Ал сөзү үчүн баланы уруша да албайсыз. Чоң адамдар муну укса, анекдот кылып алат. Чындыгында, ал сөз анекдот эмес. Ал – баланын ширин сөзү гана. Аны ошондой түшүнүү үчүн, бала менен бала болуш керек. Бала менен бирге бала болуп ойлонгон адам гана аны туура түшүнөт.

Бакчага барган балага тарбиячысынын сезү–мыйзам катары кабылданат. Аны мындан көрүңүз: «Апа, дейт экен жароокерленген кызы, – кичинекей балдар байкеси менен эжесин сыйлаш керек ээ! Атасы менен апасынын тилин алыш керек ээ». Анда апасы: «Ооба, кызым» десе, кызы мындай дейт: «Тарбиячы эжейибиз да ушинтип айтты!..»

Бала–сынчы десе, эч ким ишенгиси келбейт, «бала айта берет» дешет. Бул сөзгө кулак түрүнүз: бакчага барып журчу үч жашар Темирлан мындай дейт: «Биздин эжейибиздин аты–Сонун. Бирок озу жаман».

Ушундай. Анан да, балдар, көп нерсени өз түшүнүгү менен баалайт, ага жараша сөзгө жооп кайтарат. Бир ирет «**Сен жакшы кызың да, менин тилимди алсаң боло, кызым!**» десем, эки жарым жашар Айгерим: «Ата, менин өзүмдүн тилим бар да» деп, айтып жатпайбы чын ниетинен. Карапызычы, кандай кооз, ширин сөзгө айланып калды.

Бир жолу терезенин карап туруп: «Шамал болуп жатат, келгин күштар келаткан го» десем, үч жашар Темирлан: «Ата, эмне, келгин күштарды шамал айдал келеби?» дейт таң калып. «Кышында суук болот» деп жылуу кийим алыш берип жатса, беш жашар Канышай сурайт: «Чоң ата, эмне, кышында күн тийбейби?» – деп.

Бийик учуп бараткан самолетту карап туруп, төрт жашар Айганыш мынтет: «Чоң ата, тигине, самолёт асмандын үстүнөн учуп баратпайбы! Көргөн жоксузбу?».

Балдарыбыз, бөбөктөрүбүз ушинтип сүйлөшөт. Алардын ушундай ширин сөздөрүн угуп, ыракат алған адам кандай бактылуу?!–дей ойлойм дамаамат.

А биз балдарыбыз менен кантип сүйлөшөбүз? Балача, баланын тили менен сүйлөшө алабызы? Же чондорчо, чондордун тили менен сүйлөшөбүзбү? Албетте, бала менен баланын тили менен сүйлешкөндө гана алардын тилин тапкан болобуз. Ошондо гана балдардын ДОСу болобуз.

Кээ бир ата-энелер бар, балдарынын тилин ондол: «кандай дебей, мындай деп айт» деп түзөтүп, бат эле өзүндөй, чоң кишиче сүйлөп калуусун талап кылат. Ал эч качан туура эмес, анткени, «бала деген бала, анын сүйлөө органдары, андагы булчундары алиге жетиле элек кезинде,

түшүнүктөрү байып, турмуштук тажрыйбасы топтоло элек кезинде кандай сүйлөөгө мүмкүн болсо, ошондой сүйлөөгө акысы бар! Ошон учун ал—«бал тилдүү бала». Анын андай «бал тилинен» бат эле ажыратада албайсын. Антүүгө эч кимдин акысы да жок. Колунан да келбейт.

Элибизде «Баланын тилин таап сүйлөп, аны унуплаган адам картайбайт» деген сөз бар. Анда эмесе, ошентели. Баланын тилин, дилин, жан дүйнөсүн унуптайлы. Ошондон жигер алып, картайбайлы. Баланын бал тили менен жан дүйнөбүздү дарылап, жашартып туралат!

9-этюд: Сөздөр кайдан жарагат?

Албетте, а дегенде сөз болгон-деп айтылат эмеспи. Чын эле, адегенде, сөз жараган болсо, Адам деген сөз кайдан жарагалды экен? Обо эне деген сөз кайдан келип чыкты экен? Ооба десен. Алардын түбүн ким билет да, ким табат? Аны билиш учун нечендерген том изилдөөлөр керек, нечендерген божомолдор керек! Нечен жыл керек. Анда аны коё туралы да, күндө колдонуп сүйлөгөн бир катар сөздөрдүн кантит жараганы тууралуу кеп кылалы. Окумуштуу тиличи К.Сейдакматов агайынардын сөздүгүн пайдаланып, силер учун кызыктуу баян кылыш берейин. Эмесе, сөз башынан болсун.

Агайын деген сөз бар. Бир карасан, түшүнүп эле турасын, бирок ал, чындыгында кандай себептен ушинтип айтылып калды экен - дейсин. Чынында ал- ага жана ини деген эки сөздин биригишинен, ушундай формада айтылып калганы көрүнүп турат. Ошондуктан, ага менен ини, ошол эле эмес, алыс-жакын тууган-туушкан жакындардын баарын жалпылаштырыш, агайын деп бир эле сөз менен жеткиликтүү кылыш түшүндүрүп койгон тура, кыргыз атабыз менен кыргыз энебиз.

Эми айнак деген сөздү алалы. Айнакти уйдун терезесине салып, күндө ошол үйүбүздө жашап жүрсөк да, ал сөз кайдан келгени менен түк ишибиз жок. Ал тургай, таза нерсени да айнактей таза деп сыппаттап айтабыз. Баса, ал сөз кайдан журуп биздин тилибизге кирип калды экен? Көрсө, айнак деген сөз тилибизге араб жана иран тилдеринен кирген экен. Анын кыргызча мааниси- көз дегенди түшүндүрүп, көз айнак деген маанини да берет экен. Кийин анын мааниси көнчийт, кишинин көзүн эмес, уйдун терезесинин көздөрүнө салуучу тунук зат (айнак) түшүнгүнө ёткөн.

Айран деген сөз кайдан жараганы –андан да кызык. Анын сүттөн уютулуп жасаларын билебиз. Ал эми койдун сүттүнүн каймагы алынбай бышырылып уютулганын- жуурат деп тамшанып ичебиз. Илгери кыргыздар сүттүн майы менен каймагын бөлүп алып уютулганын айран деп аташчу экен. Кийин жуурат сөзү көп айтылбай, майы менен каймагы

ажыратылып же ажыратылбай уотулса деле баарын тен бир сөз менен **айран** деп атап калышса керек.

Эми корообузга өстүрүп, күндө сүйүп жеген алманын кайдан жүрүп «алма» болуп калганын айтып берейинби? **Алма** кыргыз жерине индоевропа өлкөлерүнөн келген экен да, ал «кычкыл» деген маанини билдирет экен. Чынында, алманын даамы кычкыл экендиги талашсыз. Мына ошо кычкыл даамы анын бизге **алма** деп атальшынын себеби болуптур.

Алты бакан деген сөз кайдан келди экен? Биз бул сөздү айтканда анын селкинчек экенин түшүнөбүз. Ошентсе да, анын «алты бакан» деп атальшынын себеби бар болуу керек да, чынбы? Илгертен, атабабаларыбыз майрамдарында, тойлорунда кыздар менен жигиттердин селкинчек оюнун күшүшчү. Оюнда жерге эки түркүк орнотуп, алардын баштарын бириктирген узун жыгачты байлап, ага селкинчек жасашчу. Селкинчек балдар-кыздар тепкенде тияк-биякка термелип жыгылып кетпесин үчүн, эки башынын эки жагынан дагы да экиден баканды тиреп бекем бекитишчү экен. Мына эки жагынан үчтөн- алты бакандан салынган селкинчек **алты бакан** болуп калбай эмне болмок? Түшүнүп калдыңарбы?

Арт деген сөздү уктунар беле? Бул сөз байыртадан бери элс тилибизде жашап келет. Ал сөз монгол тилинде адамдын **арка**, бели деген маанини берчу экен. Ошондон улам биз бүгүн да **арка**, бел деп айтып келебиз. Бул сөздүн Көк-Арт, Кыз-Арт деген жер аттары менен байланышы бар экенин байкадыңбы? Албетте, байланышы бар. Анткени ал сөз маниси көнөйип, адамдын эле эмес, тоонун, ашуулардын жонун, бийик белин да түшүндүрүп калган экен. Ошондон улам, элибизде «Эринчээкке эшик- арт» деген макал айтылып калыптыр. Ал эринчээк адамды эшикке жумшасац - ашуу ашып алыска барып келе тургансып эринип, жалкоолонгонунан улам ушинтип айтылып калса керек.

Аталарапызыдын **«ашар»** деген бир эзелки салты бар экенин би-лерсицер. Ашарда айыл эли, жакын санаалаштар чогулуп, үйдүн пайдубалын куруп, энелер кийиз жасап, чон иштин башын биргелешп жасашып, баталарын беришкен. Ошондуктан, ашар деген сөз **чогулуш, жынын** деген маанини билдирери белгилүү.

Адегенде эске алалы, араб тилинин **«хашар»** деген сөзу кыргыз тилине кирген да, ал сөздөн улам биз мал камаган сарайларыбызды бүгүн да **«хашар»** деп айтып жүрөбүз. Демек бул сөз малды чогултуп **камаган** жай деген маанини берип турат. Кийин ал сөздүн мааниси көнөйип, элибиздин жакшынакай салтын билдирип калган.

Дагы бир сөз: **баглан** козу деп баалап, коногуна союп сыйлаган элибиз бул сөздү кайдан алды экен?-деген суроо туулбай койбойт. Бул сөз кыргыздарда эле эмес, казак, уйгур элинде да ушундай айтылат. **Баглан** деген сөздүн түпкү теги- **багла** деген уйгур сөзу болуу керек-дейт оку-

муштуулар. **Багла** сөзү байла деген маанини берип, бизче байла, **бак**, **багып семирт** -деген маанини туонтуп калган. Андай болсо, козуну семиртип, жакшылап жем-чөп берип, союшка жарактуу кылнып бакан козу менен кой баглан козу, баглан кой деп атальп калганы бекеринен эмес. Ошентсе да, бүгүнкү күнде баглан кой деп көп айтылбайт, баглан козу деген мааниси сакталып келет.

Дагы бир кызык сөз бар, ал - «**баштык**» деген сөз. Ал - биз күн са-йын колдонуп жүргөн буюмдан эле аты. Эзлтен ата-бабаларыбыз тоо-лордо көчүп-конуп жүргөндө бүмдарын, тамак-ашын эмнеге салчу дей-сиң? Албетте, баштык сыйктуу тери идиштерди көп колдонушкан эмеспи.

Бул сөздүн тарыхы мындаи экен: кыргыздар майды (уйду, койду, жылкыны) сойгондо, башын моюнуна чейин туюк бойдон сыйрып алчу экен да, жакшылап ийлеп, жумшартып, ичине буюмдарын салып көчүп жүргөнгө ылайыктуу болгон идиш жасап алчу тура. Мына ошол майдын башынан сыйрып алынган териси **баштык** териси же **баш терисинен жасалган** идиш деген адегендеги маанисин жоготуп, бара-бара «**баштык**» деген бир эле сөз келип чыккан. Эми түшүнүп алдыңарбы, антпесек, **баштык** деген төл сөзүбүздүн кайдан келип чыкканын байкабас элек.

Боор деген сөз байыркы кыргыздар колдонуп келген сөз экен. Албетте, ал адамдын эң маанилүү ички органы экендиги, анан да ал **кочкул** **кызыл түстө** болору белгилүү. Монгол элиниң **багир** деген сөзү бар экен. Ал бизче **кочкул** **кызыл** деген маанини берет экен. Балким, ата-бабаларыбыз боор деген сөздү жанаша жашап жүрүп, монголдордон алса көрүнөт.

Эми дагы бир кызыгы, орус тилинде «**багровый**» деген сөз бар го, ал **кочкул** **кызыл түстү** түшүндүрөт. Демек, ошол багир сөзү кыргыздардан орус тилине кирип, алар да ошол сөздөн улам кочкул кызыл түстү «**багровый**» деп атап калса керек. Ошентсе да, кыргыздар багир сөзүн **боор** деп өзгөртүп алышп, ошол боюнча сактап келатат.

Эми «**борбор**» деген сөздү чечмелеп көрөлү. Ал сөздү укканыбызда биринчи иретте эле **борбор шаар, мамлекеттин борбору** деген түшүнүк эсизизге келет. Күн сайын сүйлөп жүргөндүктөн, кыргыздын төл сөзүндөй эле туюлат. Антсе да, чечмелеп көрөлүк. Тажик тилинде эгин жыйнап, чогултуп төккөн жерди атаган «**пурбор**» деген сөз бар. Демек, ал бир нерселердин жыйылган, чогулган жерин туонтуп турарын түшүнүү кыйын эмес.

Кыргыздар бул сөздүн маанисин көнчийтеп алышп, эл жыйылган, көп эл чогулар жашаган административдик аймактын ортолук жерин борбор деп атап калган болуу керек.

Долоно деген даракты ким гана билбейт? Бирок ал кайдан жүрүп долоно атальп калганын баарыбыз эле биле бербейбиз. Бул сөздү да ата-бабаларыбыз монгол тилинен алганын окумуштуулар изилдеп табышкан.

Монголдордо ал сөз долоогоно деп айтылат экен да, анын долоон деген унгусу бизче жети деген түшүнүктүү билдириет экен. Көрсө, долононун жалбырагы жети ача жалбырактуу болот экен да, ошондон улам долоно деген сөз-жети ача жалбырактуу өсүмдүк деген сөздөн келип чыкканы кызык эмей эмне.

Айылда ескөн балдар «жабагы» деген сөздү жакшы билишет. «Жазында тай болот, үйретүп минем» деп, кышта жакшылап сугарып, жем-чөп берип багышат. Жаз келгенде кышкы коую жүнү кийиздей болуп түлөп түшөт да, сулуу тай болуп чыга келет.

Мына ушул жабагы деген сөз кайдан айтылып калды экен-дайсицерби? Азыр айтып берем. Байыркы түрк тилинде «йабаку» деген сөз болгон экен, ал жанагы мен айткан түлөген жүндү түшүндүрчү экен. Ал эми азыркы азербайжан илинде жабагы сөзү байыркы маанисинен башкача, жашы алты айдан өтүп, жүнү түлөген жылкы баласын түшүндүрөт. Ошол маани кыргыз тилинде да сакталып калыштыр. Демек, аты «жабагы» деп аталганы менен, алты ай жашындагы жүнү түлөгөн кулунду биз жабагы деп айтып келерибизди билем жүрөлү.

Калып сүйлөп, жалган кеп айткан адамды **калпычы**, **жалганчы** деп атайбыз. Демек ал жалган сөз айткандыгынан ушундай атальып калган. А чынында, ошол «жалган» деген сөз кайдан айтылды экен? Ал кыргыздын эле өз сөзү, тактап айтканда, чын сөздү чын боюнча айтпай, аны көбүртүп-жабыртып, кошуп, жалгап, улап, өз ою менен улантып, түпкү маанисин өзгөртүп айтылып калганынан улам «жалган» сөзү келип чыкканы көрунүп турат.

«Жалгыз» деген сөз дагы өзүбүздүн эле «жалкы» деген сөзүбүздүн формасы өзгөрүп айтылып калганы да баарыбызга байкала бербейт. Ушундай эле жол менен эгиз деген сөз да жаралса керек. Анын унгусу эки экени маалым. Анткени **жалкы** эмес, эгиз төрөлгөн улак-козу түгэйлүү, т.а. экөө болот эмесни.

Жайлоодо кулундарды желе тартып байлайбыз. Бирок желе деген сөз кайдан жаралганына анча маани бербейбиз. Эмсесе, эмки сөз ошол тууралуу болсун. Бул сөз дагы байыркы сөздөрдүн бири болуу керсек. Кандай болсо да, кайдан келсе да, желе деп кулундун ноктосун илип байлоочу, илмек түрүнде жасалган жыгач тээктери бар байлооч жипти айтабыз. Кыргыз тилине тубунен текстеш чубаш тилинде бүгүн да «йала» (желе маанинде) деген сөз тузак, илмек дегенди туюнтуп келет.

Комуз тууралуу кандай гана көп сөздөр бар. Биринде кыргыз тоолорунда ескөн **комузгак** деген гүлдүн атынан аталган десе, дагы бири ичи **көндөй** кылыш оюолуп жасалган аспап дегенди туюннат деп келишет. Комуздун кантит жаралышы тууралуу уламыштар да көп.

Дегинкиси, байыркы түрк тилинде **кобыз** деген сөз болгон, ал «көндөй» дегенди түшүндүрөт-дейт изилдөөчүлөр. Ошол сөздөн улам

комуз аспабынын аталышы да жөндүүдөй көрүнөт, анткени комуздун ичи көндөй болуп оюлуп жасалат эмеспи.

Баса, «калем» же «карандаш» деген сөздөрдүн таржымалы да кызык! Бир нерсе жазганда колдонуучу билдирилген кайсы аталышы кыргызча?- деген суроо туулат. Демейде, **калем** десек кыргызча, **карандаш** дегенибизде орусчасы деп түшүнөбүз. Мектепте да ушинтип окуткан, ал тургай, сөздүктөрдө да дайым ушундай деп жазылып турат.

Бирок мунун баары тескерисинче, т.а., **калем** сөзү арабдын **калам** деген сөзү, аны биз кыргыз сөзү деп түшүнүп алганбыз. Ал эми, **карандаш** деген сөз-накта кыргыз сөзү экенин баамдабай жургенүбүз жанылыштык. Анткени, **карандаш** сөзү кыргызча «**кара таш**» (графит) – ак нерсеге чийгендө из калтыруучу кара таш. Ал сөз кийин орус тилине кирип, андан кайра кыргыз тилине «**карандаш**» боюнча келип, аны орус сөзү катары кабыл алып калганбыз. Кызык бекен, балдар? Албетте, кызык.

Кездеме – биз кийим тигүүчү эндөй мата буюму эмеспи. Откон кылымдарда Орто-Азия элдеринде эндөй матаны **кез** деген чен бирдиги менен өлчөп (мисалы, метрлөп дегендөй) сатуудан улам, кездөн сатылуучу буюм катары айттуудан пайда болгон экен.

Койчуман –кыргыздын төл сөзү. Ал **койчу** жана **ман** деген эки сөздөн жасалган. Мындағы **ман** деген бөлүгү иран тилинен кирип, кесиптенген адамды бирдириүү мааниндейгии -чы деген мүчөнү түшүнүрөт. Ошондон улам бүгүнкү күндө тилибизде **угарман**, **көрерман**, **чабарман** –деген сөздөр жасалып бир нерсени угуп жаткан (угарман), көрүп жаткан (көрүп жаткан), же атты минип бир жакка аттанган (чабарман) адамды туюндуруп калган.

Дайыма биз мейман тоскондо: Жакшы келдициздерби? же «**Кош келинциздер!**»-деп тосуп алабыз. Анын үстүнө, мектептерде же бала бакчалардын эшик алдында да бардык жерде: «**Кош келинциздер!**», кээде «**Күш келинциздер!**» деген маанини туюнтат. Мындағы «**куш**» деген иран сөзү «**жакшы**» дегенди билдириет. Ушул сөздөн улам: «**Күшубак кечициздер менен!**», «**көңүлү күш**», же «**куш кабар**» деген сөздөр жараган. Алар: «**Көңүлдүү кечициздер менен!**», «**көңүлү ачык**» жана «**жакшы кабар**» деген маанини билдириген сөздөр.

Манжа сөзүнүн да жарагалышы кызык. Ал - иран сөзүндөгү «**панж**», кыргызча «**беш**» деген сөзү. Эне тилибизге киргенде өзгерүп, панж же панжа эмес, манжа болуп айтылып калган. Мисалы, «**беш манжа**».

Оору - байыркы кыргыз, түрк сөзүнөн. Анын алгачкы түрү- **агыр** болгон. Адамдын оорлошуп, кыйналып калганын билдиричү «**агыр**» сөзү кийин-кийин **оору** болуп биздин күнгө жеткен. Азыр деле ооруп калганда «оорлошуп турам» деп, үстүбүздөн жүк баскандай түябый да, айылып калганда «**женилденип калдым**» дейбиз.

Ал эми, манты, лагман деген тамактарды сүйүп жейбиз. Баса, алардын атальшы кытай сөздөрү экен. Кытай тилинде камырды **ман** дейт турбайбы. Анда эмессе, манты, лагман дегенде айтылуучу **ман** деген белугү аталган тамактардын камырдан жасалганын туюнтарын билип алдык.

Эми **мелдеш** сөзү тууралуу кеп кылалы. «Манас» эпосунда «кармаш», «белдеш», «белден алыш күрөш» деген сөздөр жыш кездешет. Мына ошол **белдеш** сөзү бара-бара эне тилибизде мелдеш болуп өзгөрүп айтылып, бүгүнкү күнгө чейин ушул формада калыптанып калган болуу керек.

Тамга деген кыргыз сезүнүн кантып жасалганын билсөнөр- бул да кызык. Байыркы кыргыз жана түрк элдеринде «там» деген сөз айтылып келген. Ал «күй» дегенди түшүндүрчү экен. Ошондон улам ата-бабаларыбыз от күйгөндү - «от тамды», «от тамызды» деп айтышчу болсо керек. Эми ошол «там» (күй, күйгүз) деген сөздөн улам, тамызып, тактап айтканда, күйгүзүп коюлган белги «тамга» болуп аталып калган экен. Анын устүндө, кыргыздар ар дайым малга ысык темирди басып тамга (белги) басышчу. Ошондон улам, от жагып отурган үй да «там» болуп аталып калса керек-деп болжолдоого болот.

Таранчы- сөзү «таран» деген байыркы кыргыз-турк сезүнен жаралыптыр. Ал кезде ата-бабаларыбыз эгинди «таран» деп айтчу экен. Демек, эгин бышканда, же оруп кырманга үйгөндө айланасынан кетпей топ-тобу менен учуп жүргөн боз чымчыктарды кыргыздар ошондон улам «эгинчи», таранчы» деп атап калышса керек. Бүгүн да Кыргызстандын түштүк тарабында «Таран-Базар» деген жер бар. Ал «эгин базар» дегенди түшүнүрөт.

Ширенке деген сөздү да биз кыргызча деп кабыл алыш, орусчасын спичка дейбиз. Бул дагы етө кызык көрүнүш. Байыртадан бери ата-бабаларыбыз ширенкени колдонгон эмес. Анын ордуна «чаккыч», оттук деп аталган ташты колдонуп келишкен. Чаккыч, оттук курч, бекем кара таштан жасалчу да, бири-бирине сүрүп чакканда от чыгып, ошондон от тутантып алышчу.

Ал эми **ширенке** – казак сезү, ал күкүрт кислотасынын формуласынын «серо-эн-ка» деп окулуучу аты гана. Ошондон улам казак туугандар ширенкени «сиренка» деп калышыптыр. Ал сез бизге ширенке болуп кирген.

Кээде кайсы бир бала китеңти жакшы окуй албай, такалып, мұдурұлуп жаткан болсо, аны «әжелебей» так оку- деп калабыз го. Анда «әжелеп окуганы эмнеси»?- деген суроо туулбай койбойт. Көрсө, бул «әже» деге сез- арабдын мууни деген сезү экен. Сөздөрдү муунга бөлүп окуганды- «әжелеп» окуу катары түшүнөбүз. Ошондон улам, китең окуганды муундан эле окуй бербей, «сөздөп», шар, түшүнүктүү оку- деп айтып келебиз.

Мына ушундай, достор. Сөздөр кантит пайда болорун байкадыңарбы? Албетте, сөздөр ай-талаадан эле пайда боло калбайт. Жаңы нерсе же түшүнүк жаралса ага жараша жаңы ат пайда болуп, же башка бир тилден экинчи тилге көчүп, буюмдун аты менен, же бир түшүнүктүн атальышы менен кошо кирип, элдин маданий-рухий байланышы улана берет. Анын далили катары бүгүнкү күндөгү илим-билим, маданият, саясат, техника ж.б. менен бирге тилибизге кирип жаткан жүздөгөн-миндерген сөздөрдү айтсак жетиштуу.

Эмесе, достор, сөздөрдүн маанисин биле жүрөлү, сүйлөгөндө пайдалана билели. Сөз билген да – билим, сөз деген да - байлык.. Сөздөн артык байлык жок. Сөз жыйнаган да байлык жыйнаганга тете. Ал - акыл байлыгы, ал- рухтун байлыгы. Албетте, ал силердин рухуңарды байыттаг.

Алтын жыйнаган бай эмес, сөз жыйнаган – бай. Алтын жыйнагандын аты унугулат, сөз жыйнагандын атын кылымдар унугтайт. Ушуну эсиерге түйе жүргүлө, досторум!

10-этюд: Сүйлөшүү маданиятына үйрөтүүнүн он шарты

Албетте, «сүйлөшүү-психологиялык акт» экендигин психологдор туура белгилешет. Анткени сүйлөшүүдө пикир алышып жаткандардын психологиялык абалы, көңүл жагдайы, сүйлөшүүнүн тематикасы, мазмуну, сүйлөшүү жүрүп жаткан чөйрө, сүйлөшүүчүлөрдүн жаш курак, ж.б. өзгөчөлүктөрү чон роль ойнобой койбойт. Ошону менен бирге, изилдеөлөрдө да, практикада да сүйлөшүп жаткандардын адептик сапаттары менен катар, сүйлөп жаткандагы маданияттуу манера, мимика жана жесттер да чон мааниге ээ экендиги маалым. Демек сүйлөшүү маданияттуу жүзөгө ашышы учун адамдардан көп нерсе талап кылышат экен.

Ушул тууралуу маселеге карата профессор Т Маразыков «Сүйлөшүүнүн системасы» аттуу макаласында: сүйлөшүүнүн чөйрөсү, сүйлөшүүнүн максат-милдеттери, сүйлөшүүнүн темасы, багыты, объектиси, сүйлөшүүнүн кызыкчылыгы, сүйлөшүүнү орду, сүйлөшүүнүн мезгили, сүйлөшүүнүн шарт-kyrдаалы, сүйлөшүүнү маанайы, сүйлөшүүчүлөрдүн мамилеси, сүйлөшүүдөгү карым-катыштык өзгөчөлүк, сүйлөшүүнү ишке ашыруудагы компоненттердин өзгөчөлүгү, сүйлөшүүдө айтуучу менен угуучунун ал-абалы, сүйлөшүүдөгү зарылдык жана муктаждык, сүйлөшүүгө негиз болгон себептер, сүйлөшүүдөгү негизги саясат, сүйлөшүүнүн ыргагы, тону, сүйлөшүүнүн сапаты, сүйлөшүүнүн функциясы, жыйынтыгы, психологиялык кырдаал, логикасы, жана сүйлөшүүнүн стилдик табияты - деп, анын жалпы жыйырма эки шарты тууралуу кеп кылган жана алардын түшүндүрмөсүн берген.

Бул аталган маселе, тактап айтканда, сүйлөшүү маданияты, чындыгында эле, кыргыз тилин эне тили катары окутууда, же башка улуттун балдарына үйретүүде да олуттуу ойлорду камтып отурганы талашсыз. Анткени, тил - маданият, тил аркылуу улуттун маданияты таанылат, ал улуттун адамы сүйлөшүү процессинде өз улутунун сүйлөшүү маданиятын билдирет, ошону менен бирге, ар бир адамдын сүйлөгөн сөзү аркылуу жеке маданиятын да, адам менен мамилелешүү маданиятын да туонтат. Жогорудагы окумуштуу Т.Маразыков айтып отурган сүйлөшүү системасы мына ошол маданияттуу сүйлөшүү шарттарын чагылдырып отурганы менен айрыкча баалуу.

Дегинкиси, жогоруда айтылгандай, тил-улуттун маданияты, анын маданий улуу казынасы. Адам кайсы улутка тиешелүү болсо, ошол тилде сүйлөө менен, өз улутунун маданиятын алып жүрүүчү да болуу менен, өз кебинде улутунун сүйлөө маданиятын чагылдырат. Андай болсо, тил сабагынын эң башкы максаттуулугун – идеологиялык максаттуулугу десек, – анын улуттуу таануутчулук милдетинин (когнитивдик) негизи катары баланы сүйлөө маданиятына калыптандыруу милдети кыргыз тили сабагынын өзөгүндө өзгөчө орунда турат.

Ал үчүн, төмөндөгүдей турмуштук да, дидактикалык да, зарыл турмуштук шарттар жүзөгө ашырылышы керек. Атап айтканда:

- 1) Адамда улуттук мерталитеттин, атуулдук патриоттуулук сапаттардын жана сезим-түюмдүн бекемдиги;
- 2) Энэ тилде сүйлөө жана жазуу маданиятынын жогору болуусу;
- 3) Энэ тилде жазуу жана оозеки түрдө чыгармачыл ой жүгүртө алуусу;
- 4) Энэ тилдеги сөз байлыгынын жана байланыштуу кебинин жогору болуусу;
- 5) Адамдар менен мамилелешүү маданиятынын жогоруу болуусу;
- 6) Жүрүм-турумун турмуштук түрдүү кырдаалга жараша өзү акыл-эстүү башкара билүүсү;
- 7) Сүйлөшүп жаткан адамынын кебин сыйлап уга билүүсү, анын кебине каршы боло турган болсо, каршылык кылуу же макул болуу маданиятына үйрөнүүсү;
- 8) Сүйлөшүүдө учуроочу түрдүү кеп кырдаалына жана сүйлөө жагдайларына жараша эмоциясын башкара билүүсү;
- 9) Кырдаалга ылайык улуу-кичүүгө, тааныш бейтааныштарга карата тамаша-чын сездөрдүн орундуу айтылуусу же жумшак юморду тараптардын туура кабыл ала билүүсү;
- 10) Сөздүн лексика-семантикалык маанисин так түшүнүүсү, сөз кадырын сыйлоосу, сөздү бага билүүсү, сөз байлыгына ээ болуусу, сүйлөшүү маданиятын өнер катары кабылдоосу, жалпы алганды, сүйлөө өнөрүнө ээ болуусу.

Мына ушул жана башка турмуштук зарыл шарттардын аткарылыши менен гана адамдын коммуникативдик маданияты түптөлгөн болот жана ага жараша инсандын коммуникативдик компетенттүүлүгү, коммуникативдүүлүк маданияты калыптанат – деп атасак болчудай. Ал маданиятка инсандын ээ болуусу «коммуникативдик чеберчилиги» деп аталуусу, балким туура болор.

Улуу ойчул Б.Шоунун «Бир окумуштуунун чечкен проблемасы өзүнүн артынан он кырдуу ойду чубап чыгат» деп айтканы бар эмеспи. Ошону эске алыш, жогорудай айтылгандардын негизинде, албетте, ал ар кыл көз караш анын изилдөө предмети менен объектисине жараша түрдүү көз карашты жараткан сыңары, орто мектепте кыргыз тилин окутуу процессинин мисалында, эми анын шарттарына ылайык күндөлүк сабактарда жүзөгө ашыруу менен, окуучуларды сүйлөшүү маданиятына үйрөтүүнүн методикалык шарттары катары биз өз алдыбызыча төмөндөгүлердү айрыкча маанилүү деп бөлүп алдык. Эми сөз кезегин ушул бағытка берели:

1. Сүйлөшүүде чөйрөнүн (расмий же расмий эмес) эске алышы;
2. Адамдардын жаш-курак өзгөчөлүктөрүнүн эске алышы;
3. Сүйлөшүү кезинде психологиялык жагдайын көнүлгө алышы;
4. Сүйлөшүү кезинде пикир алышуучулардын маданияттуу манерасы жана ыктуу мимиканын, сүйлөө жестинин сакталышы (ымдоо-жандоо);
5. Сүйлөшүүчүнүн үн тонунун адамгерчилик мамиленин чегинде болушу;
6. Сүйлөшүүде адамдар нравалык-этикалык эрежелерди, анын нормаларын карманнуу;
7. Сөздү сүйлөшүүнүн тематикасынын жана моралдык чен-өлчөмдүн чегинде гана колдонуу;
8. Сүйлөшүүнүн түрдүү жагдайында жана кырдаалында эмоцияга алдырбоо;
9. Сүйлөшүү кезинде сүйлөшүүчүлөрдүн уга билүү жана карши болуу маданияты менен коштолушу;
10. Сүйлөшүүнү алдыртан максаттуу уюштуруу, аны сүйлөшүп буткөнчө сактоо жана аяктоо.

Мына ушул он белгини сүйлөшүү маданиятынын, т.а. маданияттуу сүйлөөгө окуучуларды үйрөтүүнүн он эрежеси да алсак туура болот – деп ойлойм.

Ошентсе да, бул он эреже шарттуу жагдайларды өзүнө камтыйт жана аны кармашууну талап кылат.

Бул эрежелерди талдап келсек, «Сүйлөшүү-психологиялык акт» гана эмес экендигине ишенебиз. Анткени, бул жерде, сүйлөшүүгө катышкандардын психологиялык гана абал-жагдайлары эмес, алардын этика-

лык, моралдык сапаттары да бирдей эле дөңгөлдө катышып жаткандағы айқын көрүнүп турат.

Эми, ушул «эрежелердин» ар бири туурасында, анын негизги белгилери туурасында мисалдар менен сөз кылыштап өтөлүп.

1. Сүйлөшүүде чейрөнүн (расмий же расмий эмес) эске алынышы

Албетте, адамдар күн сайын ар кандай чейрөгө кабылышат, айылда же шаарда жашашат, үйдө же көчөдө болушат, окушат, иштешет же башка бир коомдук жайларга барышат. Окуучулар мугалимдер менен же түрдүү кесип ээлери менен баарлашышат. Ал эми, үйдө балдар ата-энелери болсо балдар же башка жакындары менен сүйлөшүштөп. Үйдөгү баарлашуу эмоционалдуу мүнөздө, эркин жагдайда, негизинен, турмуштук проблемалар туурасында болсо, коомдук жайларда, дээрлик коомдук, кесиптик маселелер козголуп, ролдук маектешүүлөр журөт. Мындай учурларда сүйлөшүүлөр, сөзсүз түрдө коомдук жагдайлардын шартын эске алышат, эмоцияга көп берилбейт, этикалык нормаларды сакташат, тааныш-бейтааныштык мамиле өкүм сүрөт, административдик, адистик-ролдук алака сакталат.

Мисалы: бир адамга кайрылууга туура келсе, «Кечиресиз, сизге кайрылууга мүмкүн бекен?» десе, же бир адамды иш боюнча издең келген болсо, «Мүмкүн болсо айтып коёсузбу, сиз Азим агай (же Айгүл эжей) эмессизби?» деп суроого туура келет. Же болбосо, кимдир биреенү тааный албай турса: «Мен сизди тааный албай турам, сиз Касым агайсызыбы?» деп сураса, кээде коомдук жайда этиканы сактап, башка биреөлөрдүн тынчын албас үчүн: «Эгер мен сизге жолтоо болуп жаткан болсом, башка убакта келейин» деп, сүйлөшүүчү адамдын шартын түшүнүп, өзүнүн маданияттуу мамилесин билгизет.

2. Сүйлөшүүде адамдардын жаш-курак өзгөчөлүктөрүнүн эске алынышы.

Айрыкча, кыргыз элинде улуу-кичүүлөрдүн мамилесинде өзүнчө эрежелер калыптанган. Кичүүлөр улууларга үнүн көтөрүп сүйлөшүүсү өтө эле өөн көрүнгөн. Улуу-кичүүлөрдүн мамилесинде өзүнчө эрежелер калыптанган. Кичүүлөр улууларга үнүн көтөрүп катуу сүйлөөгө, айтканын аткарбай коюуга тийиш эмес, акарат сөз айтып, капа кылуусу айрыкча эссиздик катары бааланган. Кичүү адам улуулардын алдында кичи пейил болуп, улуулардын айткан сөзүн мыйзамдай кабыл алуусу шарт. Улуулар болсо, кичүүлөрдү ызааттап, көңүлүн көтөрүп, ыктуу сөзүн колдоп турат. Ошондуктан, «улууга урмат, кичүүгө ызат» дешет элибиз.

Улууларга кичүүлөр чектен чыгып ыксыз кеп айттуусу уят катары көрүлөт, балдарга ылайыксыз сөздөрдү улуулар дагы алардын катышуусунда сүйлөшкөнүн осол көрүштөп. Мен улуумун, сен кичүүсүн - деп эле курулай басынтып, он-тетири тескеп, өзүнүн барк-баасын түшүрүүнү

туура көрүшпөгөн. Ушундан улам, сүйлөшүү эмоционалдык-психологиялык гана эмес, этикалык-психологиялык да акт экендигине дагы бир ирет ишенебиз.

Ушундан улам, элибиз: «Кары айтсе кеп болот, калайыкка эп болот» дешип, улуу адамдын айткан сөзүн мыйзам катары кабылдашкан. «Улууну укпаган узакка жетпес» деп, көптүү көргөн адамдын айтканын укпаган тажрыйбасыз адамдын көп жаңылыштыкка баарын эскеертишкен. «Улуунун сөзүн ук, кичүүнүкүнө ойлон» деп, улуунун сөзү менен бирге, кичүүнүн да сөзүнүн эптүү болор учурун да эске салышкан. Мындай мисалдар, көбүнчө, буйрук иретинде айтылуу менен, буйрук этиш темасын талдап-үйрөтүүде кенири колдонулушу ыктымал.

3. Сүйлөшүү учурундагы эмоционалдык-психологиялык жагдайдын эске алышыны да айрыкча маанилүү.

Сүйлөшүүнүн натыйжалуу болушу – сөзсүз эмоционалдык-психологиялык жагдайга жараша болору практикада белгилүү. Сүйлөшүүчүлөр жагымдуу жагдайды, жагымдуу учурду тандап альшса гана жакшы шарт түзүлөт. Адамдын маанайын чөгөрөн, кыжаалат кылган жагдай сүйлөшүүгө сөзсүз тоскоол болот. Айрыкча, жанындагы бирөөлөр кайгырып, көнүлү чөгүп турса көнүлдүү сүйлөшүү гана эмес, узак баарлашуу дагы ылайыксыз. Сүйлөшүп жаткан адамдын да көнүлү чаптай, же ооруп, же күтүүсүз нерседен шашып, ою ордунда болбосо, аны зордоп сүйлөшүүгө кыйнап убактысын алыш, жолун тосууга да жарабайт. Мындай учурда сүйлөшүүнү башка убакытка калтырууга туура келет. Кээ бир адамдар сүйлөшүсү келген адамынын көнүл жагдайын, маанайынын ачык-жабык экенин эске албай сөзгө тартып, тиги адам сүйлөшүүден качып, же көнүлү суз болсо, аны жактырбай, куру-бекер таарынычын билдириген учурлар да болот. Кээде бирөөде жамандык болуп жаткандыгына кара-бастан, айрымдар өзүн көнүлдүү сезип, тамашалашып, ыксыз сүйлөшү, албетте, маданиятсыздыктын гана белгиси.

Бул жагдайга ылайык көптөгөн мисалдарды келтирсек болот: Алсак, Этиштин сылык формасы темасын өтүүдө: «Кечиресиз, эгер сиздин мени менен сүйлөшүүгө азыр убактыңыз болбосо, башка убакта келейин». «Кечиресиз, мен сиздин маанайыңызды байкабай, туура эмес тамаша айтып алышмын». «Мен байкабай айтып алыш, сиздин маанайыңызды чөгөрүп алсам, кечирип коюнуз». «Менин ыңгайсыз кебиме таарынбасаңыз экен...» ж.б. сыйктуу мисалдарды лексика-семантикалык бағытта талдап үйрөнүү албетте жакшы натыйжа бермек. Анткени адамдар арасында бири-бирине мындай кайрылуу– алардын сүйлөө маданиятын гана эмес, адам катары рухий маданиятынын да деңгээлин билдириет, кичи пейил, ак ниет, руху таза, изги мамилесин да туюнтар.

4. Сүйлөшүү кезинде маданияттуу манеранын жана ыктуу ми-миканын (ымдоо-жандоо) сакталышы.

Сүйлөшүү кезинде, айрым адамдар колун жаңсал, көзүн ымдап, оозун-мурдун кыймылдатып, айттайын деген оюн түрдүү экстра-лингвистикалык каражаттар менен ыктуу да, ыксыз да коштой беришет. Айрым учурда ал жансоо, жандоо, ымдоолор айтылган сезгө кошумча маани берип, толуктан коштоп турганы жалган эмес. Кээде алар сез айтылбаса да айтылар сездүү алмаштырып, айттыrbай туюнтуп, айттар ойду сезү жок эле туюнтуп коюшу да ыктымал.

Мындай жагдайлар тууралуу элибизде кээде «Жаңсаган кийик аттырат» десе, кээде «Айтканды уклаган-жансаганга зар болот» деп, анын он-терс жактарын туура белгилешкен.

Ошентсе да, ымдоо-жансоо кээде өз орду менен болбой, сүйлөшүү маданиятына терс таасир этип максаттуу, орундуу колдонулбай калышы мүмкүн.

Мындай жандоо, ымдоолорду адамдар он да, терс да мааниде колдонулат. Он мааниде колдонулганы туурасында жогоруда айтылды. Ал эми терс мааниде колдонулуп, улуу-кичүү, адамдар экендигине карабай, тааныш-бейтааныш, расмий чөйрөбү, же үйдөбү, тандабай эле, көз ымдап, кол шилтеп, же жаңдап, сөөмөй кезей сүйлөп, же колу менен ыксыз тарткылап же түркүлөй жаңсал, ошондой эле, жактыrbай, айтып жаткан сездүү уклай, жүрүп жаткан сездүү бузуп, терс кыяллын көрсөтүп, кагып-силкип, өзүнөн башканын пикири менен эсептешпей кол шилтеп кетип калуунун өзү да сүйлөшүү маданиятына жатпайт. Ошондуктан, ар адам сүйлөшүп-пикир алышууда жандоо, ымдоо сяктуу кошумча каражаттарын ыктуу, максаттуу, орундуу колдонусу шарт.

Ошол учүн элибиз «Сүйлөшүп жаткан кишиге сөөмөйүндү кесебе», «Текебердин сезү-тескери», «Ай-чырайлуунун кебин терс кыяллы бузат», «Түз жүргөндүн созу - түз» деп накыл кептерди айтышкан. «Элдин акылы-элдин накылы» деп улуу ойчул Ж.Баласагын айтмакчы, албетте, мындай накылдар окуучулардын маданияттуу мамиле аркылуу сүйлөө маданиятына үйрөнүүгө бағыт аларын сезсүз эстерине салат-деген ойдо-буз.

5. Сүйлөшүүчүлөрдүн үн тонунун жылуу мамиленин чегинде болушу да эң маанилүү нерсе.

Анткени үн тону сүйлөшүү учурунда эң маанилүү каражат катары туюлат. Үндүн жумшак жана жагымдылуугу кулактан кирип, жүрөкгү жибитет. Ошондуктан элибизде «Орой сез жүрөккө барып таш болот», «Жылуу сез жүрөктөгү музду эритет» – деп бекеринен айтылбайт. Сүйлөшүү учурунда үндү жөнү жок көтөрүп орой сүйлөө, жагымсыз добуш, бой көтөрүүсү үнүнөн билинген мемменсинүүчүлүк сүйлөшүүнүн натый-жасыздыгына алыш келери шексиз.

Ошон учун улуулар дайыма «Бирөөгө сүйлөсөң, үнүндү көтөрбөй сүйлө», «Эмоцияга алдыrbай сүйлө», «Жылуу сөзгө жылан ийинен чыгат», «Өзү оройдун сөзү орой», «Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө», «Ойлонбой сүйлөгөн- онтобой ооруга чалдыгат», «Оймоктай оозго ороодой капкак керек» деген нечендерген элдик накыл сөздөрдүн терең маани-маңзызы ушунда. Демек, адамдардын өз ара жылуу мамилесинин бир белгиси – анын жылуу-жумшак үнү экен. Андай болсо, сүйлөшүүде үн тонун туура сактап, жылуу-жумшак мамиле жасоону унутпoo зарыл.

Кээде сүйлөөчү адам угуучу адамдын ким же кандай адам экен-дигин да байкабай, юмор менен кайрылып, ортодогу түшүнбөстүктү жаратып алуусу толук ыктымал. Ошондуктан, юморду сүйлөшүүдө колдонуунун орду да, орунсуз да учурлары болорун байкоо керек. Мунун өзү да адамдын сүйлөө чеберчилигине байланышпай койбoйт.

6. Сөздү сүйлөшүүнүн тематикасына жана моралдык чен-өлчөмдүн чегинде пайдалануу, т.а. сүйлөшүүдө темасына, сүйлөшүүчүлөрдүн курактык өзгөчөлүктөрүнө, сүйлөшүү чойресүнө жана психологиялык жагдайга ылайык лексикалык-грамматикалык каражаттарды туура, ыктуу тандай билүү жана колдоно алуу да сүйлөшүүнүн натыйжалуулугунун ачкычы – деп айтсак болот. Ошондуктан, сүйлөнүп турган топко акысыз аралашып, эмне сөз болуп жатканы менен иши жок, өз оюн танылоосу албетте, туура эмес. Сүйлөшүү кайсы тематикада башталса, анын аягына чейин логикалуу улануусу, чар жайыт болбой, ырааттуу жүрүшү – албетте, максатка ылайык келет.

Кээ бир адамдар башкалардын кызыкчылыгы менен эсептешпей, каалаган оюн таңуулап, тематикадан четтөп, беркини басмырлоо менен, моралдык- этикалык эрежелерди эске албай, маанайды бускан учурлар болот. Бул көрүнүш дагы адамдын сүйлөшүү маданиятына көлөкө түшүрбөй койбостуугун окуучуларга жеткирүү зарыл.

Мындай учурларга ылайык элдик накыл кептер да арбын. Мисалы, сөз билбеген, сөздү ылайык-ыгы менен сүйлөй албагандар тууралуу: «Сөз билбеген өзүнө сөз тийгизет», «Сөз билген сөз менен тарбиялайт, сөз билбеген муштуму менен тарбиялайт», «Сөз атасы-ыр, сөз катасы-чыр», «Буттан жаңылган турат, сөздөн жаңылган турбайт», «Сөзү сөлтүк- кепке кемтик», «Сөзү жаман элди булгайт, буту жаман төрдү булгайт» десе, сөздүн кадырын билип, туура, так айткан сөз устартары тууралуу: «Сөз баштаган эл баштайт», «Акылдуунун сөзү кыска-айта салса нуска», «Эл баштаган аким сөз баштаган чеченге баш ийет», «Сөз кадырын билген-өз кадырын да билет», «Убагында айтпаса, сөздүн атасы өлөт», «Сөз кадырын билген-тандап айттат», «Сөзүнөн кармалган кутулбайт», «Айтканча сөз сенин кулун, айткан соң-сен сөзүндүн кулгусун» деп, элибиз эзелтеден сөздүн барк-баасын улуу тутушкан.

Ушул багытка ылайык Алдар Көсөнүн бир кеби бар эмеспи. Эгерим сөзге женилбекен Алдар Көсө бир ирет ақылман Асан Кайғыга кайрылып, сөөмөйү менен башын көрсөтсө, Асан Кайғы тилин көрсөтөт эмеспи. Бул эки ақылманды карап турган эл булардын үнсүз сырдуу сүйлөшкөнүн карап туруп түшүнбөй калышат. Анан алардын ичинен бирөө: «Бу силер бириңер табышмактантып башыңарды көрсөтсөнөр, бириңер андан бетер табышмактантып, тилинерди көрсөттүнөр, анда бириңер баш чайкап муюп калдыңар. Мунуңарды биз түшүнбөй калдык. Чечмелеп бергиле»-дейт турбайбы. Анда Алдар көсө турган элге кайрылып, «Мен ақылман Асан Кайғыга башымды көрсөтүп, «башка балаа кайдан келет?» деп сурадым. Анда ақылманды «башка бала тилден келет» деп, мени женип кетти. Муюп отурганым ошондон» деген тура.

Мына, биз жогоруда айткан «сүйлөө учурунда лексикалык-грамматикалык каражаттарды өз учурунда туура, так колдонуп сүйлөө гана адамдын кепке усталыгын даана билгизерин эске салат.

Мындай учурларды да мугалим сабактагы грамматикалык теманы түшүндүрүүде анын мазмунуна жараша ыктуу колдонуп, мазмундук-грамматикалык жана да лексикалык-семантикалык талдоолорду жургүзүп отурса, кыргыз тилин окутуунун түпкү максатына дал келери шексиз.

7. Сүйлөшүүнүн түрдүү жагдайында жана кырдаалында эмоцияга курулай алдырбоонун өзү эң татаал маселелерден болуп саналат. Кээде эмоцияга алдырбай сүйлөө - эң эле кыйын учурайт. Өзүн кармана билип, сүйлөген сөзүнө маани берип, улууга-кичүүгө, кыйын-кысталыш кырдаал түзүлсө да, ақылга салып сүйлешүү көпчүлүк учурда ишке ашпай калат. Ошондой түрдүү көз караштардын айынан улуу-кичүү, тааныш-бейтааныш, ата-бала, адис-жетекчи, ж.б. бири-бирине акарат айтып, келишпестик сезим ырбап, көңүл оорутар сөз айтышат, чече турган маселе чечилбей калат. Эмоцияга алдыруу кырдаалы – ушуга окшош. Ошол үчүн айтат элибиз: «Жоону жеңген баатыр эмес, өзүн жеңген-баатыр». Адам эң кыйын кырдаалда өзүнүн эмоциясын жеңе алган болсо – ал чыныгы баатыр экендигин элибиз ушул кыска накыл кеп менен элестүү кылыш айтып койгон.

Ушул багытта айтылган элдик бир накыл кеп бар: бирөө сурайт экен «чыр кайдан чыгат» деп, анда тиги жооп берет экен: «чыр атаңдын башынан» деп. Дал ушунун өзү жогорудай айтылган эмоцияга алдырбай, кырдаалдан туура сөз менен чыгуу– сөз уstattыгынын бир белгиси.

8. Сүйлөшүүнүн натыйжалуулугу үчүн тараптардын бирдей деңгээлде кызықдар болушу гана башталган же алдын ала мерчем-делген иштин да, сөздүн да натыйжалуу болуусунун бир кепили экендиги талашсыз. Тактап айтканда, бирдиктүү кызыкчылык гана же, алардын ынтымагына доо кетирген башка жагдайлар болсо да, алдын ала чечишип алар талаш маселе да мындай шартта натыйжалуу чечилүүсү толук ыктымал. Мындай учурлар эзелтен эл менен элдин, эр менен эрдин орто-

сундагы чатактарын баскан элчилердин ортосунда далай болгонун практика далилдеген.

Мындай учурларда сүйлөшүүчүлөр сөздүн бағытын, ортодогу мамилени сүйлөшүүнүн аягына чейин сактоолору зарыл. Эгер сакталбаса, сөздүн нуту үзүлөт, мамиле да бузулуп, сөз максатка жетпей калат.

9.Дагы бир маанилүү маселе—сүйлөшүүнү адамдар алдыртадан макулдашып алуусу туралуу. Эгер адамдар алдыртан макулдашып, кандай темада, кандай максатта сүйлөшүү тургандыгы тууралуу макулдашып алынса, алардын кимдин пайдасы учун сүйлөшүү болору, ал кимдин пайдасына чечилери, кандай маанайда сүйлөшүү болору алдартан белгилүү болору бышык.

Сүйлөшүүчү адамдардын мындай даярдыгы анын максаттуу, майнаптуу жүрүүсүн алдын алат жана психологиялык –этикалык жактан проблема туудурбай турган жагына да кепилдик болгонсуйт.

10. Сүйлөшүү кезинде сүйлөшүүчүлөрдүн угуу жана каршы болуу маданиятынын болушу.

Бул эки түшүнүктүн адамдардын өз ара мамилешүүсүндө турмуштук зарылдыгы етө керек. Анткени, адамдардын өз ара макул болуу же каршы болуу кырдаалдары турмушта чегүүчү жагдайлардан. Макул болуу – адамдардын мамилешүүсүн бекемдеп, ынтымагын уланта турган болсо, каршы болуу – ал ынтымактуу маамилени бусуп коюсу ыктымал. Бирок, ушул экөөнүн төц эки жагы: он жана терс жагы болорун акыл таразасы далилдеп келет.

Алсак, макул болуунун өзү эле түрдүү жагдайда жүзөгө ашарын андап көрөлү:

- а) чын дили менен макул болуу;
- б) аргасыздан макул болуу;
- в) кытмырланып, кууланып макул болуу;
- г) сатуулашып, эсептешип макул болуу;
- д) арсар макул болуу;
- с) өз пикири жоктугунан макул болуу, ж.б.

Ошондой эле, каршы болуунун өзү да түрдүү жагдайда жүзөгө ашары белгилүү:

- а) өз позициясы бар экенинен улам далилдүү каршы болуу;
- б) жекече терс мамилеси бар экенинен улам эч кандай далили жок эле каршы болуу;
- в) пикирге арсар мамилеси бар экенинен улам, ишенбестиктен каршы болуу;
- г) бирдиктүү өз ара көз караштын болбогондугунан улам каршы болуу, ж.б.

Ошентсе да, булардын биринен да макул же каршы болуунун ички маданий-этикалык жагы бар экени көрүнбөй отурат. Ал, академик Д. Лихачев айткан «каршы болуу маданиятын» адамдардын өздөштүрүү-

сүнүн зарылдыгы. Ошол сыңары, «макул болуу маданияты» да керектигин андап байкообуз керек.

Д. Лихачев саясий көз караштардын түрдүүлүгү (плюрализм) кезинде этностордун өз ара мамиleshүүсу каршы болуудан улам, тиреше келген кезинде конфликтке барышпастан, ички позициясын билдирип, каршы экендиктерин чыр-чатаксыз билдиришип, проблеманы тынч чечүү маданиятын сунуш кылса, кыргыз публицисти окумуштуу С. Байгазиев айткандай, кыргыздардын улуттук психологиясындагы: элдик салттан чыкрай, улуулардын кебин мыйзам катары кабылдап, элдин пикири менен аргасыз эсептешип, «ички менин жоготкон көчмөн инсан» каршы албай, аргасыз салтка моюн сунуп, өзүнүн жеке «мен» деген сезим – туомдун адамда калыптанбай келаткандыгын түрдүү мисалдар менен далилдеген (Мисалы: А. Осмоновдун «Ким болду экен?» поэмасындагы Күлбес кыз Баркалбасты көрбөй эле сүйүп, ага ак жүрөгүнөн белек жөнөтүүсү, ж.б.).

Ушул мисалдардын сыйнары, күндөлүк турмушта эле мектеп окуучулары түрдүү кырдаалдарды: конфликттеге түшүнүп, ортодон чыр-чатақ уланып, бирине-бири жоо кылып отурган социалдык шарттарды да мугалим кыргыз тили сабагында түрдүү мисалдар менен: – балдардын ички инсандыгын сыйлашуу, менен чечүүчү жагдайга үйрөтсө болорун айткыбыз келет.

Мисалы, «Кечирип кой, мен өз оюмду айтайын, сен мага куру бекер жала жаап жатасын. Менин эч кандай жаман оюм жок экенин түшүнсөн болмок», же «Мен сени сыйлайм, бирок айткан оюуна макул эмес экенимди билдирем. Ал үчүн мени кечирип коюунду өтүнөм» же «макул, айтыңыз, угайын, бирок, сиздин айтканыңыз эле туура деп эсептебешинизди алдыртан суранам»... ж.б.

Мындаидай учурлар, албетте, тирешип, жаактاشып, чыр-чатакты ырбаткандан көрө, аны жумшартып, ақылга чакырып сабырдуулукка үндөп, кырдаалды тынчтык менен чечүүгө өбелгө түзмөкчү.

Ошондой эле, макул болуу маданияты да бизге айрыкча керек экендигин айткыбыз келет.

Эстейличи. К. Баялиновдун «Ажар» поестинде Ажар Чыр аттуу байга аргасыз аялдыкка кетип жатат. Аны Ажар энесинин мүрзөсүнө келип, монологунда билдирип: «Жаным апа, канындан жараган кызын ата теги көрбөгөн бир байга аргасыз аялдыкка кетип отурат» деп, ботодой боздоп айтып отурат. Же болбосо, Ч. Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестиндеги Толгонай менен Жер-Энненинин монологун эстейличи:

Жер-Эне: Сен баягы айтам деген сөзүндү небереңе айттыңбы?

Толгонай: Жок Жер-Эне. Бу жолу да айта албадым. Ал дагы чоңо түшсүн, ақылнына келсин. Аナン айттармын... ж.б.

Мында Толгонай Жер-Энненин суроосуна каршы болгонунан «айттайм» деп отурган жок. Чындыкты балага айттуунун учуру келе электи-

гин, ал учун убакыттын керектигин эстеп, маданияттуу түрдө «каршы болуп отурат».

Адамдардын ортосундагы мындай «макул болуу» же «каршы болуу» кырдаалдары – жеке эле өз ара мамилени гана туюнтуучу жагдайлар эмес, адамдардын өз ара сүйлөшүү кырдаалдары да экендигин мына ушул диалогдордон даана байкайбыз. Аны кыргыз тили жана адабияты мугалими сабактарында сүйлөмдергө же чыгармаларга мазмундук-сюжеттик талдоолорду гана жүргүзүп чектелишпестен, логикалык-этикалык, семантикалык-лингвистикалык да талдоолорду жүргүзүү менен, окуучуларды сүйлөшүү маданиятына жатыктыруу негизги милдет экендиги талашсыз.

2-БӨЛҮК **СҮЙЛӨӨ ИШМЕРДИГИ**

Кеп маданияты – сүйлөө ишмердигинин негизги белгиси

Кеп маданияты тил илиминин бир тармагы болуу менен адабий тилдин чегинде сүйлөөчүнүн жекече сапаттары аркылуу таасир берүүгө мүмкүн болгон тилдик каражат болуп саналат. Ал тил илиминин башка бөлүмдерүнө караганда кийинчөрээк пайда болуп, эл массасынын коомдук турмушка активдүү киришүүсү менен шартталган. Элибиздин турмуш денгээлинин, билиминин, маданиятынын өсүүсү өздөрүнүн кебинин маданиятына көнүл буруусуна ебөлгө түзгөн.

Тил илимидеги биз кеп кылып жаткан маселе тил таануунун бирдиктүү деп эсептелген объективисинин эки жагын, тил жана кепти, бири-биринен айрымалап кароо мезгили жеткендөн баштап, кеп маданиятынын чегин лингвистиканын башка бөлүмдерүнөн (тилдин түзүлүшүн изилдөөчү фонетика, лексика, грамматика жана кептин түзүлүшүн изилдөөчү функционалдык стилистика) айырмалап кароо маселеси келип чыкты. Мына ушулардын баары мектептерде кыргыз тилин окутуунун максатын жана мазмунун так белгилеп алуга мүмкүндүк берди.

Кеп маданияты адабий тилге негизделгендиктен ал ар тараптан адабий тилди сактоо, өнүктүрүү, дегеле адабий тилдин коомдук функциясын бекемдөө сыйктуу практикалык маселелерди ичине камтыйт.

Лингвистикалык дисциплина катары кеп маданиятынын да стилистикадай эле изилдөө объективиси - кеп болуп саналат. Бирок ал стилистикага караганда өзүнө мүнөздүү болгон белгилери жана изилдөө максатынын озгөчөлүгү менен айырмаланат.

Функционалдык стилистика тилди кептик система катары карал, аны пикир алышууга жана кептин функциясына бул системаны түзгөн тилдик каражаттар көз каранды экендиги кызыктырат. Ал эми кеп маданияты адам пикир алышууда кептик каражаттарды кандаайча колдонондугун иликтейт.

Кеп маданияты менен стилистиканын чегин, алардын максатын так аныктоо маселеси окумуштуулар Г.О. Винокур, Б.Н. Головин, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, В.И. Капинос, С. Мусаев, Т. Аширбаевдер тарабынан изилдөөгө алышып, алардын ар бири кеп маданиятын турдүү аспектиде караган жана жеткиликтүү аныктама берилген. Натыйжада, окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгыда кептин тууралыгы да, мыктылыгы да кеп маданиятына таандык экендиги аныкталган.

Стилистика менен кеп маданиятынын байланыш-катышы тууралуу окумуштуу Т.Аширбаев: “Кыргыз тилинин стилистикасы түпкүрүндө кеп маданияты менен тыгыз байланышта каралат”¹, — десе, В.И.Капинос “стилистика менен кеп маданиятынын изилдөө предмети кеп болгону менен, бул экөө кептин ар түрдүү жактарын, башкача айтканда, функционалдык стилистика стилди кептик система катары карап, бул системаны түзгөн тилдик каражаттардын, кептин функциясына жана пикир альшуу сферасына көз каранды экендигин белгилейт. Ал эми кеп маданияты болсо, пикир альшуу учурунда сүйлөөчүнүн кепти туура, орундуу колдонуусу, тилдик каражаттарды туура пайдалануусу, өз оюн так, түшүнүктүү, толук бере алуусу сыйктуу маселелерди камтыйт”² деген пикирди айтат.

Демек, кеп маданияты менен стилистика адамдын кебинин орундуулугу, тилдик каражаттарды туура пайдалануусу, сапаты сыйктуу белгилерди ишке ашырууну максат кылуу менен, ар бири өз-өзүнчө мунөздүү белгилерге ээ экендигин белгилеп кетүүгө болот.

Кеп маданияты демекчи, бул термин кыргыз тилин окутуу практикасына кийинчөрээк гана кирип, аталган тармак боюнча атايын илимий изилдөө иштери жаңыдан гана колго алына баштады. Бул маселени илимий негизде ачып берген бирин-экин макала жана колго аларлык жалгыз эмтек жарык көргөн. Ал - С.Мусаевдин 1992-жылы “Илим” басмасынан чыккан “Кеп маданиятынын маселелери” аттуу эмгеги.

Аталган китеpte кеп маданиятынын бир катар баскычтары жөнүндө (кептин тууралыгы, кептин тактыгы, кеп адеби, кептин логикалуулугу, көркүүлүгү, кеп нормасы), сөз болот да, аларга алгачкы ирет кыргыз тилинде аныктама берилип, кыргыз тилинин мисалында аларды далилдөөгө бир топ аракет жасалган.

Бул жөнүндө дагы да өз алдынча сөз болор, азыр биз бир нерсеге көнүл буралы. Орус тилиндеги Б.Н. Головиндин “Основы культуры речи” аттуу эмгегинде да жогорудагы маселелер камтылып, ошондой эле, мында да, жогорудагы эмгекте да (С. Мусаевдин эмгегинде) тил маданияты жана кеп маданияты деген терминдер колдонулат.

В.Г.Головин “Тил жана кеп сыйктуу терминдер туурасында айтып келип, бири-бирине жакын болгон бул тил маданияты жана кеп маданияты деген терминдерди бири-биринен айрып түшүнүүнү ишке ашырууда да керек”³, — деп айтса, С. Мусаев “Кеп маданиятына тиешелүү түшүнүктөр “тил маданияты”, “сөз маданияты” деген терминдик атоо-лордун колдонулушу аркылуу берилип жүргөнүн, бирок буларды бири-бирине маанилеш түшүнүк катары карап, айырмасы жок эмес экенин

¹ Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы.—Б., 2000.—3-б.

² Капинос В.И. Культура речи // Методика развития речи на уроках русского языка.// Под, ред.Т.А. Ладыженской.—М.,1980.—18-б.

³ Головин Б.Н. Вопросы культуры речи. - М., 1988. 13-6.

белгилейт да, бардык жүктүү сөзгө жүктөп тануулабай, тилдеги кепти жигердүү пайдаланып, ийкемдүү кенири колдонуудан тарта турган зыяныбыз деле жок⁴, — дейт. Окумуштуунун эмгегинде “тил маданияты” деген термин кеп маданиятына тиешелүү маселе катары каралып, алардын термин катары да, аткарган кызматындагы да, тиешелүү белгилериндеги да айырмачылыктар эске алынбаган. Бирок Б.Г. Головин тил маданияты менен кеп маданиятынын эки башка маселе экендигин так ажыратса да, аларга өз-өзүнчө түшүнүк бербейт. А С. Мусаев болсо, экөөнү бир түшүнүк деп айттуу менен, жалпы тил маданияты менен жеке адамдын кеп маданиятын чаташтырууга жол бергени көрүнүп турат.

Ошондуктан адегенде ушул кеп жана тил маданиятынын жекече маселелерин өз алдынча тактап алуубуз зарыл.

Биздин оюобузча, бул эки түшүнүк тил жана кеп деген терминдер сыйктуу эле эки башка маселе, б.а. тил маданияты тилдин өзүнө тиешелүү жалпы проблема болсо, кеп маданияты жеке адамдын тилге болгон мамилесинин деңгээлин билдириши түшүнүктүү көрүнүш. Бул айрым практикалык иштин журушундө белгилүү болуп отурат.

Адегенде тил маданиятынын белгилери туурасында айтканда төмөндөгүлөрдү эске салышыбыз шарт:

1. Тилдин жалпы сөздүк байлыгы канча?
2. Сөздүк курамы (башка тилден кирген сөздөргө карата) кандай?
3. Эне тилдин сөздүк фонду кайсылар (сөздүк фонд канча пайыз, ал фонддун мүмкүнчүлүгү канчалык, келечеги кандай? Сөздүк фонд жетишерлики, мүмкүнчүлүгү аз, жарды тилби? Бечел тилби? Кайсы тармак бойонча бай, кайсы тармак бойонча жарды жана эмне үчүн?)
4. Тазалыгы (чет сөздөр басып келген жокпу, эне тилдеги сөздөрдүн кызматы жетишерликипи?
5. Адабий тил болуп калыптанышынын деңгээли кандай, калыптанганбы, калыптанган эмеспи, адабий тил катары өзүнүн нормалары иштелип чыкканбы? (теле, радио, басма сөздө кандай кызмат аткарган).
6. Ал тилдин диалектилик сөздөр менен карым-катьшы, ушулардын жардамы менен байыйбы, же түртүп, четке кагып турабы? Теле, радио, басма сөздөгү колдонулган сөздүн жыштыгы, анын составы, мүмкүнчүлүгү жана байлыгы.
7. Өз эне тилинин каражаттары термин жаратууга кудурети барбы? Анын келечеги кандай?
8. Лексиканын байышына эне тил булак катары кызмат аткарып келгенбى (булуп жатабы?) же сырттан келген сөздөр менен гана бауудабы?

⁴ Мусаев С. Аталган ките...

9. Сөздөрдүн чыгыш теги боюнча изилдегендө, алар эне тилдин байыркы түпкү тегинен чыктыбы?

10. Жазуу, сөз куруу, сөз түзүү ықмалары барбы? (М.: сөз жасоо жолдору, сингармонизм).

11. Сөз менен маанинин дал келүү мүмкүнчүлүгү, (белги+сема) жана сөздөрдүн маанини туюнтуу маданияты.

М: а). үн алгы, сын алгы, күркө, мұдур, дұмур

б). шишик куурай, козу кулак, кымыздык ж.б.


в). төрага — төрайым.

г). ветеран (эреккепи, аялбы),

д). мугалим (эреккепи?) — мугалима (аялбы?)

12. Маанини туюнтуу маданияты (мүмкүнчүлүгү) үн алгы - радиону, сын алгы - телевизорду түшүндүрө алабы? Телевизор, радио деген сөздөрдү так алмаштырабы?

13. Сөздөрдүн кеп маанини билдире алуу мүмкүнчүлүгү.

M.: at  зат
этиш
адам аты

Демек, сөз маданияты — жалпы элдик сөздүн учурдагы абалын, ал эми кеп маданияты — жеке адамдагы сөзду колдонуп сүйлөө маданиятын түшүндүрөт.

Ошентип, кеп маданияты жөнүндө сөз кылганда, ал — жалпы тилдин учурдагы өнүгүү абалы эмес, ар бир адамдын өз эне тилинде болобу, башка тилде болобу сүйлөөсүнүн, сөздөрдү кебинде колдонуусунун маданияты эске келет. Кеп маданияты маселесине Г.О.Винокур (1959), Ф.П.Филин (1966), Б.Н.Головин (1988), А.Н.Васильева (1990), А.Л.Веденская (1999), В.И.Максимов (2000), окумуштуулар кайрылып, бир катар илимий эмгектер жарык көргөн. Кыргыз тилиндеги кеп маданияты тууралуу С.Мусаевдин “Кеп маданиятынын маселелери” (1993), А.Акматованын «Кеп маданиятын өзбек мектебинде окутуу» (1995), Б.Абдухамидовынын «Кыргызча кеп адеби» (2007) аттуу эмгектери белгилүү. Алардан башка басма сөз беттеринде басылган айрым окумуштуулардын макалаларын, алсак, Т.Акматовдун “Речибиздин так түшүнүктүү болушуна жетишели” (1974), Ж.Мукамбаев, Т.Акматовдун “Тил маданияты” (1976), С.Давлетовдун “Сөз маданияты жана ага коюлуучу талаптар” (1968), “Сөз маданиятын өнүктүрүү ықмалары” (1979), Ж.Дүйшееевдин “Сөз маданияты - эл маданияты” (1979), Т.Сыдыкбековдун “Тил - бирдикке өбөлгө”, “Тил - маданиятын булагы” (1986), Х.Карасаевдин “Тил маданияты жөнүндө” (1989), Т.Каниметовдун “Ойлоп сүйлөсөк” (1989), Ж.Чымановдун Тилибизди” под машина” калуусунан сактайлы” (1989) жана башкаларды атап кетүүгө болот. Бул макалаларда кептин тактыгы, тазалыгы, орундуулугу, лексикалык каражаттарды туура колдонуу, орус

жана чет тилдерден кирген сөздөрдү орундуу колдонуу, адабий тилдин нормасын сактоо сыйктуу маселелер козголгон.

Б.Н. Головин кеп маданиятына аныктама берүү менен төмүнкүдөй үч белгиге: анын коммуникативдик касиетине, максаттуулугу менен эркин колдонулушуна жана лингвистикалык жактан бирдиктүү коммуникативдик система экендигине токтолгон. Адам өз кебинде кандаидыр бир сөздү колдонуу үчүн, биринчиден, ал сөздүн маанисин түшүнүүсү жана кебинин курамына киргизүүсү, экинчиден, коммуникативдик кептин структурасын түзүүдө керектүү болгон билимге ээ болусу б.а. колдо-нуунун эрежесин өздөштүрүүсү, үчүнчүдөн, кептин түзүлүшүнүн закон ченемдүүлүктөрүн окуп үйрөнүүсү талапка ылайыктуу. Тактап айтканда, ал адамдын сөздөрдү колдонууга болгон маданиятынын калыптануу абалы болуп эсептөлөт.

Демек, кеп маданияты — тил илиминин бир тармагы болуу менен, адамдын кеп ишмердүүлүгүнүн абалы, баскычтары экендиги жөнүндө маалымат берет.

Мисалы, айрым сөздөр турмуш агымы менен тилге кирет да, ал сөздөрдү туурабы, туура эмеспи, билип-бильбей эле адам өз кебинде колдонот, же ал сөздөрдүн өз эне тилинде эквиваленти болсо деле, аны эске албаган учурлар көп болот. Кээде жаңы кирген сөздөр башкacha лексеманы, лексикалык фонду пайда кылуусу мүмкүн. Мынданай учурда сөздүн лексикалык маанисин туура, так түшүнүү менен аны орундуу колдонуу өзгөчө мааниге ээ. Ушундай жагдайлар ал адамдын сөздүн маанисине жана кеп маданиятына болгон мамилесин айгинелейт.

Эки учурду аалалы:

— өз эне тилинде эквиваленти болсо да, башка тилден кирген сөз каражаты пайдаланылган учуру:

М.: доска — тактай,

холодильник — муздаткыч,

мороженое — балмұздак,

вокзал — бекет,

очередь — кезек.

— башка тилден кирген сөздүк каражаттар тилде өз ордун бекем ээлөө менен, түшүнүктүн кыргызча варианты жок катары көрүнгөн учур:

М.: запас — запас, кам,

заказ — заказ, буйрутма,

ручка — ручка, калем сап,

дежурный — дежурный, күзөтчү,

сумка — сумка, китең кап,

норма — норма, өлчөм, чен ж.б.

Мынданай учурларды далилдеген фактылар тилибизде көп эле кездешет.

Ошондуктан мына ушундай жагдайларды эске алуу менен, мектеп окуучуларынын эне тилиндеги кеп маданиятынын мүнөздүү белгилери, б.а., кептин коммуникативдик сапатынын баскычтары катары мына буларды белгилөөгө болот:

1. Кептин газалыгы, тактап айтканда, таза сүйлөө ишмердиги:

- эне тилде таза сүйлөө;
- интернационалдык сөздөрдү орундуу колдонуу;
- терминдерди өз орду менен колдонуу;
- диалектилик, говордук сөздөрдү орду менен туура колдонуу;
- сөздү бузбай, таза сүйлөө;
- жок жерден жок терминди издебөө;
- чет сөздөрдү ыксыз колдонбоо.

2. Сөздөрдүн тактыгы, тактап айтканда, так сүйлөө ишмердиги:

- сөздү бузбай, маанисine ылайык колдонуу;
- сөз мүчелөрүн туура улап айттуу;
- тыбыштарды артикуляциялык белгилерине ылайык туура айттуу;
- түшүнүк менен сөздүн дал келиши;
- сөздү контекстке жараша туура колдонуп сүйлөө;
- айтылган терминдин түшүнүк менен дал келиши;
- ар бир түшүнүктүн өз аты менен атальышы.

3. Кептин тууралыгы, тактап айтканда, эне тилинде туура сүйлөө жана туура сүйлөө ишмердиги:

- орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерге жараша туура, так сүйлөө;
- сөздү лексикалык маанисine ылайык туура колдонуу;
- грамматикалык эреже-нормаларга карата сүйлөмдү туура куруп сүйлөө;

• кесиптин ар кандай тармактарына жараша лексикалык каражаттардын өз орду менен айтылышы (стилдик, семантикалык жактан).

4. Сөздүн орундуу, адептүү айтылышы жана орундуу, адептүү сүйлөө ишмердиги:

- сүйлөшүү жүрүп жаткан жагдайга, учурга ылайыктуу айтылышы (психологиялык жагдайы);
- сүйлөшүп жаткан тематикага сөздүн дал келиши;
- курактык өзгөчөлүгүнө жараша сылык-сыпаа сүйлөө;
- стилдик жактан сөздүн орундуу колдонулушу;
- көркөм каражаттарды орундуу пайдалануу...

5. Кептин логикалуулугу, тактап айтканда, сүйлөө жана жазуу учурунда сүйлөмдү логикалуу түзүү ишмердиги:

- айтылган ойдун ырааттуулугу (оозеки жана жазуу түрүндө);

- жыйынтыктуулугу (башынан аягына чейин жыйынтыктуу ойдун айтылыши);
 - мазмундун иреттүү, түшүнүктүү айтылыши;
 - ойдун жеткиликтүү берилиши;
 - сүйлөмдүн стилдик курулушунун сабаттуулугу.
- 6. Кептиң эмоционалдуулугу, тактап айтканда, сүйлөшүү учурunda эмоцияны туура сактоо ишмердиги:**
- айтылган сөзде кырдаалга жарапша эмоционалдык-экспрессивдик лексиканын туура колдонуулушу;
 - эмоционалдык учурлардын орундуулугу; керектүүлүгү ж.б.
 - мазмунга жарапша сөздөрдүн эстетикалык-этикалык категорияларын туура колдонуу (сөздөбү, тыбыштабы, мүчөлөрдөбү);
 - айтылган сөздүн таасирдүүлүгү.
- 7. Кептиң кырааттуу айтылыши, поэтикалуу, көркөм сүйлөө жана жазуу ишмердиги:**
- сөздө же тыбышта, логикалык басымдын туура коюлушу;
 - кепти кырааттуу, угумдуу, жагымдуу үн менен айтуу;
 - эмоционалдык жагдайларга жарапша үндүн көтөрүнкү же пас айтылыши;
 - микротема, каармандардын сезү, автордук баяндсо ж.б. учурларды кырааты менен көркөм окуу же сүйлөө;
 - ойдун мазмунунун көтөрүнкү пафосто же ж.б. учурларына, поэтикалуу, мазмундуу ойлорду көркөм, образдуу окуу же айтуу;
 - сүйленүп жаткан сөздөрдүн ыргактуу, көркүү чыгышы;
 - тыныш белгилеринин туура коюлушу.
- 8. Кептиң байлыгы, эне тилиндеги лексикалык бай каражатты колдоно билип сүйлөө жана жазуу ишмердиги:**
- Сөз байлыгынын көндиги, ар тарааптуулугу, ынанымдуу фактылардын жыйынтыгы, элдик тилдин казынасын дурус билгендиги, аны кебинде ар тарааптуу, кенири колдоно алгандыгы... ж.б.
- Сонундагы белгилеп кетүүчү сөз сүйлөөдөгү ишмердиктин негизги белгилери катары төмөндөгүлөр белгиленет:
- айтылып жаткан ойдун чегинен чыкпай, ошол эле учурда көркөмдүү, чукугандай сез таап, куюлуштуруп сүйлөө;
 - терес ойду камтыган накыл кепти орундуу айтып, адамга күчтүү таасир этүү;
 - сөздү чебер колдонуу — өнөр экенин далилдөө;
 - сөз менен түйүндүү маселени чечүү, сезгө жыгуу;
 - куюлушкан, көркөм чеберчиликте айтылган бата, дуба, баалоо сөздөрү;

- элдик макал-ылакап, накыл кептерди, учкул сөздерду кебинде ырааттуу колдонуп, мазмундуу, чебер сүйлөө;
- сөздүн тематикага ылайык байлыгы, мазмундуулугу.

Кеп нормасы жана жазып-сүйлөө ишмердиги

Кеп маданиятынын эки баскычы жана ал баскычтардын ортосундагы чеги жөнүндө салыштырмалуу так аныктама Г.О. Винокур тарабынан берилип, ал “Кеп маданияты деген түшүнүктүү туура кеп же чебердик, көркөмдүк менен айтылган кеп экендигине жараша эки түрдүү мааниде түшүнүүгө болот”⁵, — деген пикирди айткан.

Демек, туура кеп же кептин тууралыгы жалпыбыз үчүн түшүнүктүү, жеткиликтүү, учурдагы адабий тилдин нормасында тилдик каражаттарды туура колдонуу аркылуу өз оюн туура берүүгө мүмкүн болгон кеп маданиятынын биринчи баскычы болуп саналат. Кебибиз туура болбой туруп, оюбузду башка биреөгө жеткиликтүү түшүндүрүүгө мүмкүн эмес экендиги баарыга белгилүү. Туура эмес айтылган кеп угуучу тарапка түшүнүксүз болуп, эч кандай реакцияны пайда кылбастан, андан ары байланыштын үзүлүшүнө, маектештердин ортосундагы коммуникациянын бузулушуна алып келет. Муну менен адамдар ортосундагы коммуникативдик байланыш — кеп маданиятынын негизги сапаты экендигин белгилей кетмекчибиз. Себеби кептин тууралыгы аркылуу адамдар ортосундагы бирин-бири түшүнүү, айтылган ойдун максатына карата психологиялык шайкештик, биримдик пайда болот. Эгер кеп туура болбосо, тактык, логикалуулук, орундуулук, тазалык жана башка сапаттар туура-луу сөз кылууга да мүмкүн эмес⁶.

Мисал келтирели:

Жердин шар формасында экендиги окумуштуулар тарыбынан эбак эле далилденген. Сүйлөмдөгү “шар формасында” деген сөздөрдүн кыргыз тилинде “тоголок түрдө” деген эквиваленти бар экендигине карабай, кебибизде кенири колдонулуп жүргөндүгү белгилүү. Бул жердеги “шар” деген сөз “тоголок” деген мааниде колдонулган учуру көп кездешет. Ал эми “форма” заттын сырткы түзүлүшүн аныктап, кыргыз тилиндеги “турнат” деген сөзгө мааниси жағынан жакындашат.

Кубат сабактан бош учурда үйдө апасына жардам берет. Бул сүйлөмдө “учурда” деген зат атоочко 3-жактын жак таандык уландысы жана 2-жөндөлүштөгү табыш жөндөмөсүнүн -ны мүчөсү -ын түрүндө уланыш, сөз “учурунда” деп колдонулганы туура болмок, себеби сүйлөмдүн мааниси боюнча **Кубаттын сабактан бош учуру (учурунда)** дегендиги түшүндүрүп турат. Анын үстүндө, бул сүйлөмдүн логикалык жактан да

⁵ Винокур Г.О. Из бесед о культуре речи. //Русская речь. —М., 1967. № 3. — 10-6.

⁶ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988.— 41-6.

туура эмес курулгандыгы байкалат. Себеби сабак болуп жатса, Кубат сабактан качан бош болмок эле?

Биз жогоруда кеп маданиятынын биринчи баскычы болгон кептин түуралыгы адабий тилдин жазуу жана сүйлөө нормасына салыштыруу менен аныктала тургандыгын белгиледик. Эми ошол “норма же адабий тилдин нормасы” деген терминге токтолуп етөлү.

Норма — латын сөзү, кыргыз тилинде: атайын кабыл алынган чен, деңгээл дегенди билдирет. Адабий тил жалпы улуттук тилдин бир белугу катары тилдик системанын деңгээли менен катышта болот. Мынданай лексика, орфография, орфоэпия, грамматика жана синтаксис сыйктуу тилдин бөлүмдөрүнүн ар бирине тиешелүү атайын кабыл алынган норма сөздөрдүн туура түзүлүшүн, колдонулушун парадигмалык жана синтагмалык белгилерин жөнгө салуу менен, жалпы тилдеги адабий тилдин нормасы деген түшүнүктүү пайда кылат.

Тилдик норма жана аны аныктоо жөнүндөгү маселелер окумуштуулар Г.О.Винокур, С.И.Ожегов, В.В.Виноградов, В.Г.Костомаров, А.А.Леонтьев, С.Мусаев, А.Акматова, Б.Абдухамидовалардын эмгектеринде чагылдырылган.

Лингвистикалык адабияттардагы аныктамаларды карап көрсөк, адабий тилдин өнүгүшүнүн белгилүү бир этабында тилдик каражаттарды, тилдик элементтерди колдонуунун бирдиктүү, улгүлүү, коомчулук тара拜ынан кабыл алышынын норма деп атоого болот.

Адабий тилдин нормасына мунездүү болгон төмөндөгүдөй өзгөчө белгилер бар:

- салыштырмалуу түрүктуулук,
- маалымдуулук,
- жалпылык,
- милдеттүүлүк,
- тилдик системанын мүмкүнчүлүктөрү менен дал келүүсү.⁷

Тилдик норма ошол тилдеги болуп жаткан ар түрдүү закон ченемдүү өзгөрүүлөрдү чагылдыруу менен, кеп аркылуу ишке ашып турат. Адабий тил түрмүштүн ар түрдүү кырдаалдарында: массалык маалымат каражаттарында, билим берүүдө, ар кандай деңгээлдеги жыйындарда, илимий чыгармаларда, функционалдык иш кагаздарында колдонулуп, жогоруда биз атаган өзгөчө белгилерин алыш жүрөт. Ал эми норма ошол белгилердин сакталышына көмек көрсөтүү менен, адабий тилге диалектилик сөздөрдүн, ар түрдүү социалдык-профессионалдык аргонун⁸ кирип кетишпинен сактайт. Ушунун өзү адабий тилдин негизги функциясын — кеп маданиятынын деңгээлин сактоого мүмкүндүк берет.

⁷ Веденская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.—Ростов-на-Дону, 1999.—86-б.

⁸ Ошол эле жерде.

Адабий тилдин нормасы дайым эле бирдей деңгээлде, бир орунда турал бербейт. Ал тарыхый кубулуш катары мезгил еткөн сайын коомдогу жаңылануу менен шайкеш келип, улам жаңы деңгээлге көтерүлүп отурат. Бирок норма өзгөрүлгөнү менен анын калыптанышы заматта эле ишке ашып кетпестен, адабий тилдин өнүгүшүнүн тигил же болууда эски жана жаңы норма жашап турары шексиз.

М.: Кызыл бурч, мұдур, гезит, ыстарчын, керебет ж.б.

Бул сөздөр өз учурунда кыргыз лексикасына жаңы сөз катары кирип, колдонуунун нормасы катары кабыл алынган. Мезгил еткөн сайын ал норма эскирип, колдонуунун жаңы нормасы пайда болуп, алар китеңкана, директор, газета, старшина, кровать деген сөздөр менен алмашылған.

Адабий тилдин нормасы жөнүндө С.Мусаевдин жогоруда аталған әмгегинде “Адабий тил өзүнө гана мүнөздүү бир катар белгилерге ээ. Алаарды жалпысынан адабий тилдин туруктуу жана өзгөрүлмөлүү белгилери деп эки чоң топко бөлүп кароого болот”¹⁰, — дейт. Демек адабий тилдик норманын айрым белгилери өзүнүн баштапкы абалын сактап калат, ал эми айрымдары болсо жогорку мисалда көрсөтүлгөндөй өзгөрүүгө учурдай.

Кеп адабий тилдин нормасы аркылуу жөнгө салынып турат, же болбосо, андан четтеген учурлар да болот. Себеби адам бир проблема жөнүндө адабий тилде эмес, өзүнө ыңгайлуу (диалект, говор, оозеки кеп) тилде ойлойт. Бирок аны сыртка чыгарууда (кепкө айландырууда) оюн ошол диалектилік же говордук белгилерди сактап айтат, же адабий тилдин чегинде гана сүйлөөгө туура келет. Ушундай учурда сүйлөөчү адабий норманын чегиндеби, же андан четтөө керекпи аны шартка жарааша өзү чечүүгө тийиш. Мындаидай учурлар кептин тууралыгын же анын бузулушун пайда кылат. Ушул сыйктуу көрүнүштөр турмушта көп кездешет.

М.: аары — айры
кайырмак — кайрымак
мыкчы — мычкы
күмөн — күнөм

мылтык — мынтык ж.б. сыйктуу сөздөр түпкү мазмунун сактайт, бирок алар дублеттердин пайда болушуна себепчи болот.

Мындаидай адабий тилдин нормасына туура келбegen орфоэпиялык оош-кыйыштар лексикабызга жаңы кабыл алынган сөздөрдүн туура эмес атальшы, диалектилік айырмачылыктар, фонетикалык жактан тыбыштардын алмашылып айтылышы жана созулма үндүүлөрдүн колдонулушу,

⁹ Головин Б.Н. Основы культуры речи. — М., 1988.— 42-б.

¹⁰ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери.— Б., 1993.—109-б.

морфологиялык жактан сөз жасоодо кетирилген каталар бир эле сөздүн эки түрдүү атальшына түрткү болсо, синтаксистик жана стилистикалык жактан сүйлөмдүн туура эмес курулушу ж.б. ақырында коммуникативик байланыштын, адабий тилдик норманын бузулушуна алып келет.

М.: Тамдын шыбына айры уя жасаптыр. Бул сүйлөмдө айры жана жасаптыр деген сөз адабий нормадан четтегендиги байкалып турат. Сүйлөмдөгү аары деген сөздүн айры деп атальшына кээде диалектилик себепке байланыштуу оозеки кепте жол берилет да, жазууда кабыл алынган нормага ылайык аары деген атальш колдонулат. Сүйлөмдүн мааниси боюнча жасайт деген сөз да орунсуз колдонулган, себеби аары уяны жасабайт, салат. Демек, адабий тилге ылайык айры эмес аары, жасайт эмес, салат деп айтылышы зарыл эле.

Адабий тилдин нормасын жетишерлик өздөштүрбөгөн адам деле өз оюн нормадан сырткаркы сөздөр менен да жеткире түшүндүрө алат дейли. Мындай учурда сүйлөөчүнүн норманы өздөштүрүү деңгээли лингвистикалык гана эмес психологиялык да, педагогикалык да маселе экендигин белгилей кетүү керек. “Биздин кебибиз угуучу тарабынан жакшы, женил, түшүнүктүү жана эч кандай тоскоолдукусуз кабыл алнуусу үчүн баарынан мурда кепти туура айтуунун нормасына дал келүүгө тийин.”¹¹

Адабий тилдик норманы өздөштүрүүнүн эн башкы таянычы дагы эле болсо мектеп болгондуктан, мугалим окутуучуну кеп маданиятына үйрөтүүгө айрыкча көнүл бурууга туура келет. Бала кеп маданияты, адабий тилдик норма жөнүндөгү түшүнүктүн негизин мектептен, кыргыз тили сабагынан алып, ал билимди адабий тилдин чөйрөсүн түзген массалык маалымат каражаттары аркылуу бышыктайт. Ошол себептүү мектептерде адабий тилдин нормасынын чегинде билим берүү менен, кептин тууралыгын камсыз кылуу проблемасын чечүү керек. Окуучуларда кептин тууралыгы сабакты тилдик эрежелерди кабыл алуусу, аны курчап турган чөйрөнүн окуучуга көмөктөшүүсү жана биз жороруда белгилеген массалык маалымат каражаттары менен да комплекстуү байланышта болуусу шарт.

Ушул жерден дагы бир белгилей кетчү иерсе, кептин тууралыгына көнүгүүдө окуучунун субъективдүү сапаты (анын кабыл алуусу, эске тутусу, ой жүгүртүүсү, тили) да негизги маанинге ээ. Бир класстагы окуучулардын сабакты кабыл алуусу бирдей эмсистиги баарыга белгилүү. Ошондой болсо да, сабакта айрым окуучулар берилген тилдик материалдын белгилерин туура эмес түшүнүп калган учурда, мугалимдин жетекчилиги менен аткарылган көнүгүүлөр аркылуу жана класстагы чөйрөнүн таасири менен материалды теренирээк өздөштүрүүгө жетишүүсү ыктымал.

¹¹ Новиков Л.А. Искусство слова.—М., 1991. — 6-б.

Ошентип, кеп маданиятынын биринчи баскычында окуучунун адабий тилдин нормасынын чегинде кеп ишмердүүлүгүнө, туура кепке (правильная речь) ээ болуусун талап кылат.

Экинчи баскычы болуп эсептелген мыкты кеп (хорошая речь) пикир алышуу учурунда тилдик каражаттарды оптималдуу колдонуу аркылуу ишке ашат. Бул жерде сүйлөөчүнүн тандап алган тилдик каражаттарды кенири колдонушу анын орундуулугу, мүмкүн болгон варианктардын туура тандалып алынышы жана кептик ситуацияга канчалык өлчөмдө туура келе тургандыгы менен бааланат.

Кептин байлыгы жана аны колдоно билүү ишмердиги

Кептеги баарлашуу кырдаалы дегенде, жогоруда белгиленгендей, бир жагынан айтылган кептин мазмунун, ал эми экинчи жагынан, кайсы жерде, ким менен жана эмне учун деген суроолорго жооп болгон коммуникативдик актынын мүнөзүн түшүнүүгө болот. Эгерде сүйлөөчү айтыйн деген оюн адабий тилдин нормасынын чегинде так бере алса, анда кептин тууралыгын, тактыгын, ал эми угуучуда интеллектуалдуулукту, эмоционалдуулукту жана эркүүлүктү¹² пайда кылуу максатын көздөсө, анда кептин таасирдүүлүгүн, көркөмдүүлүгүн камсыз кылууга жетишет. Бирок жогоркудай сапаттарга жетишүү үчүн ал тилдин түрдүү каражаттарын өздөштүрүүсү, башкача айтканда, кептин байлыгы да талап кылынат.

М.: 1. Сыртта жаан катуу жаап жаткан.

2. Сыртта жазгы жаан көз ачыrbай, нөшөрлөп төгүп жаткан.

Биринчи сүйлөм адабий тилдин чегинде окуяны болгонун-болгондой баяндады. Сүйлөөчү тандап алган кеп каражаттары жалпыга түшүнүктүү, тааныш фразалардан куралып, учурдагы корунушту баяндоочу, кабар берүүчү мүнөзгө гана ээ болду.

Ал эми экинчи сүйлөмдү алып көрсөк, анда сүйлөөчү биринчиге караганда колдонгон кеп каражаттары жагынан айырмаланып, угуучуда жөнөкөй түшүнүктүү гана пайда кылбастан, кандайдыр образдуулуктун, көркөмдүүлүктүн элементтери аркылуу сезимге таасир бере алды. Башкача айтканда, сүйлөөчү жаандын кайсы мезгилде (жазгы), кантип жаап жаткандыгын (көз ачыrbай, нөшөрлөп, төгүп) образдуу сүрөттөө менен, угуучуда интеллектуалдуулукту гана эмес, конгруэнттик¹³ эмоционалдуулукту (сезимдүүлүктү пайда кылуу, ойготуу), кандайдыр бир деңгээлде эркүүлүктү (окуяга карата болгон аракет) да пайда кылууга жетишисти.

¹² Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред. Т.А. Ладыженской.— М., 1991.—21-б.

¹³ Зарецкая Е.Н. Риторика, теория и практика речевой коммуникации. —М., 1999.—73-б.

Демек, бул жерде биринчи сүйлөмдө сүйлөөчүнүн кебинин туура-лыгына, ал эми экинчисинде болсо, тууралыгына гана эмес, кептин көрк-түүлүгүне жана байлыгына жетише алды десек болот.

Мектеп практикасында кеп маданиятынын жогорку баскычы катары денгээли жагынан жеткиликтүү бийиктиктеги коммуникацияны түзүүгө жөндөмдүү болгон түшүнүктүү мыкты кеп деп атоого болот. Анын байлыгы, тактыгы жана көркөмдүгү сыйктуу минималдык белгилери¹⁴ ортоңку класстардын (V-VIII) окуучуларына мунөздүү болгон кептин денгээли катары белгилөө талапка ылайыктуу.

Коммуникативдик баарлашуунун сапатынын бири болгон — байлыгы окуучунун кеп корундагы сөздөрдүн көптүгү, сөздүн жана сүйлөмдүн курулушунда морфологиялык формалардын жана синтаксистик конструкциялардын түрлөрүн пайдалануусу менен мунөздөлөт. Кээде айрым адамдардын кебине баа берүүде “сөзгө бай”, “сөзгө дыйкан”, “сөзгө чебер” же болбосо, тескерисинче, “сөзгө кедей”, “сөзгө жарды”, “сөзгө чоркок” деген сыйктуу фразалар колдонулат. Эми ошол байлык, дыйкандык, чеберлик, кедейлик, жардылык, чоркоктук эмнеге байланыштуу баалана тургандыгына токтолуп көрөлү. Мисалы, биз айрым жазуучулардын кеби “бай”, ал эми айрымдарыныкын “жарды” экен деп баалообуз мүмкүн. Бирок ушул берилген баа бардык эле окурмандардын пикирине дал келеби? Чыгармага берилген баа катардагы эле окурмандын пикириби же адабияттаануу боюнча адистин пикириби? Бул суроолордун жообун жазуучунун жеке сапаттарынан (анын көз карашы, фантазиясы, көрүнүшкө берген баасы, колдонгон кеп каражаттары ж.б.) жана окурмандын чыгарманы баалоосу, кабыл алуусу, ой жүргүртүүсү, түшүнүгү сыйктуу жеке сапаттарынан да издеөгө болот.

Бирок, ошондой болсо да, кептин байлыгы дегенде эң башкысы, кебинде тиildин кандай структуралык элементтери катышкандыгыны жана угуучунун аң сезимине, ой жүргүртүүсүнө кандай таасир берегендигин¹⁵ белгилей кетүү керек.

Окуучулардын кебинин лексикалык жана грамматикалык жактан түзүлүшү бара-бара жашына жана алган билимине карата жогорулад берет. Мисалы, V класстын окуучусу энэ тиилинде бир нече айкындооч мүчөлүү сүйлөмдөрдү, бир өнчөй мүчөлүү татаал сүйлөмдөрдү өздөштүрүүгө жетишүүсү мүмкүн. Ал кыргыз тили сабагынан лексика жана грамматика бөлүмдерүү боюнча түшүнүк алышат да, сүйлөмдүн жөнөкөй конструкцияларын түзүүгө жетишишет. VI класста окуучулар негизги сөз түркүмдөр жана алардын синтаксистик кызматы, стилистикалык өзгөчөлүктөрү, VII класста жардамчы жана кызматчы сөз түркүмдөрүнүн син-

¹⁴ Методика развития речи на уроках русского языка. Под ред. Т.А. Ладыженской.— М., 1991.—21-б.

¹⁵ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988.—209-6.

таксистик кызматы, алардын орфографиялык жана орфоэпиялык бөтөн-чөлүктөрү, лексикология, көп маанилүү сөздөр, алардын сүйлөмдө колдонулушу, VIII класста синтаксис, сүйлөм, анын түрлөрү, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби деген материалдар жайгаштырылган.

Бул материалдардын дәэрлик бардыгы окуучулардын кеп ишмердүүлүгүнүн калыптанышына, кеп маданиятына жана анын экинчи баскычы болгон “мыкты кепке” өсүп жетүүсүнө эң негизги өбелгөлөр болуп саналат.

Кептин түзүлүш процессинде тигил же бул коммуникативдик маселени чечүү менен, тил, аңсезим, ой жүгүртүү, турмуш чындыгы, угуучу тараап, пикир алышуунун шарты сыйктуу сырткы структуралар менен дайыма байланышта болот.¹⁶ Булардын ар бирине кыскача токтолуп етөлү:

Кеп менен тилдин катышы. Кеп, жогоруда белгиленгендей, тилдик каражаттар менен түзүлүп, анын закон ченемдүүлүктөрүнө баш ийет. Бирок алар пайда болуусу жагынан бирдей эмес, себеби кепте тилдик каражаттар эркин колдонулат, б.а. сүйлеочу өз мүмкүнчүлүгүнө жараша тилдик каражаттардын ордун алмаштырууга, кайталоого, синонимдерди колдонууга, сөз айкалыштарын өзгөртүп түзүүгө жетише алат. Ошондой эле тилдик белгилер кепте семантикалык жактан да жаңыланууга дуушар болуусу ыктымал.

М.: 1. Күзгү жалбырактар жерге учуп түшүп жатты. 2. Күндүн нуру терезенин көзүнө чагылды. 3. Мугалим класска суроо менен кайрылды. 4. Күн уясына отуруп, күүгүм кире баштады. Бул сүйлөмдердөгү образдуулукту пайда кылган сөз же сөз айкалыштары учуп түшүп, терезенин көзүнө, класска кайрылды, күн уясына отуруп деген сыйктуу метафоралар жана метонимилярдан турганын көрүүгө болот. Мындай көркөм сөз каражаттары көбүнчө жазуучулардын, акындардын чыгармаларында жыш колдонулуп, чыгармага өзгөчө көрк берүү менен окуучунун сөзимине таасирдүүлүгү артат.

Адегенде эле бул сүйлөмдердүн мааниси бардык окуучуларга түшүнүктүү боло койбосу белгилүү. Айрыкча, бул сүйлөмдердөгү жалбырактар учуп, терезенин көзү, класска кайрылды, күн уясына отуруп деген сөз айкалыштары демейдегиден башкача түшүнүк экендиги байкалыш, алардын маанилери чечмеленгенден кийин, окуучулар үлгү боюнча сөз айкалыштарын түзүүгө жетише алышты.

**М.: шар учат
шакектин көзү
айыл укту
күндүн көзү көрүндү**

¹⁶ Головин Б.Н. Основы...— 25-6

Кеп менен тилдин катышы кептин көптөгөн касиеттерин ачып берүү менен, баарынан мурда кептин тууралыгы, тазалыгы жана байлыгы сыйктуу коммуникативдик сапаттарын даана көрсөтө алат.

Демек, биз жогоруда белгилегендей, эгерде кеп адабий тилдин нормасынын чегинде ишке ашкан болсо, анда ал — туура кеп, адабий тилге жат болгон сөздөр кошулбаса — таза кеп, кептин түзүлүшүндө ар түрдүү тилдик белгилер жыш (орду менен) колдонулган болсо — бай кеп деп айтууга болот.

2. Кеп менен ой жүгүртүүнүн катышы. Кеп менен ой жүгүртүүнүн түздөн-түз байланышы бар экендиги, экөө төң кеп ишмердүүлүгү процессинде бирин-бири толукта турары бизге белгилүү. Адамдын ою кеп аркылуу сыйрткы чөйрөгө чыгып, кеп аркылуу калыптанат¹⁷. Ошондой эле ой тилден да, кептен да мурда пайда болуп, кептин структурасын көзөмөлгө алат.

Кептин орундуулугу, кырдаалга жараша орундуу сүйлөө ишмердиги

Кептин ой жүгүртүү менен болгон катышы анын тактык, логикалуулук, орундуулук сыйктуу сапаттарын белгилейт¹⁸. Демек, эгерде кепти түзүп турган сөздөр айтылып жаткан түшүнүктүн мазмуну менен дал келсе — тактыкты, кепке катышкан сөздөр, сөз айкалыштары мазмун менен байланышта болуп, логиканын жана ой жүгүртүүнүн закондоруна туура келсе — логикалуулукту билдириет деп айтууга болот.

M.: 1. Райондо он дыйкан чарбалары дан эгиндеринен мол түшүм өндүрүү үчүн күрөшүштү. (радиодон)

Сүйлөм грамматикалык жактан да, логикалык жактан да туура эмес түзүлген. Себеби сүйлөмдөгү заттын санын билдирип турган он деген сан атооч өзү эле көптүктүү билдирип турғандыктан дыйкан чарба деген зат атоочко көптүктүн -лар, сүйлемдүн баяндоочу болуп түшкөн күрөшүштү деген сөздөгү этиштин кош мамилесинин -ыш мүчесүн (кээде -лып мүчесү колдонулбаган учурлар да кезигет) колдонуунун зарылчылыгы жок эле.

Ошондой эле райондогу чарбалардын ону гана түшүмдүүлүк үчүн күрөшсө, калгандарынын максаты кандай деген суроо туулушу мүмкүн. Дыйкан чарба гана эмес, дегеле дыйканчылыктын максаты — ёстургөн ўсүмдүктөн мол түшүм алууга багытталат эмеспи. Ошондой эле райондо дыйкан чарбалардын саны он эле эмес да. Бул жерден сүйлөмдүн логикалык жактан мүчүлүштүгү да байкалып турат.

¹⁷ Головин Б.Н. Основы....— 27-б.

¹⁸ Ошол эле жерде.

Сүйлөмдө **он** деген сан атооч жана **күрөшүштү** деген этиш орунсуз колдонулган. Эгер сүйлөөчү дыйкан чарбалардын ону мол түшүм өндүргөнүн бөлүп көрсөткүсү келсе, анда “Райондогу **он дыйкан чарба** дан **эгиндериниң мол түшүм өндүрдү**” же, эгер мол түшүм үчүн болгон күрөштү айткысы келсе, “Райондогу **бардык дыйкан чарбалар** дан **эгиндериниң мол түшүм өндүрүү үчүн күрөшүштү**” деген сүйлөмдүн конструкциялары колдонулса, грамматикалык жактан да, логикалык жактан да туура болор эле.

2. **Ысман агай абдан боорукер адам. Ал гана турсун, ушул мектептин курулушуна түздөн-түз себепчи болгон.** (газетадан)

Сүйлөмдерде автордун айтайын деген ою бир максатты көздөгөнү менен, грамматикалык түзүлүшү жагынан биринчисинде учур чакты, экинчисинде өткөн чакты көрсөтүп турат. Контекстте 1940-жылдары эмгектенген айыл мугалими тууралуу кеп болгондуктан, аны эскерүү иретинде жалпы байыркы өткөн чакты билдириген эле деген көмөкчү этишти¹⁹ колдонсо туура болмок.

Сүйлөмдүн логикалык жагын алыш карасак, биринчи сүйлөмдөгү айтылган мугалимдин жеке мүнөзү тууралуу ой уланбастан, экинчи сүйлөмдө анын ишмердүүлүгү жөнүндө айтылып отурат. Бизге, сүйлөмдө берилгендей, **Ысман агайдын боорукердик сапаты мектеп курулушуна катышуусуна карама-каршы** эмес, тескерисинче, ошол сыйктуу жакшы сапаттарынын жыйындысы анын айыл жерине мектеп курууга демилгечи болуусуна себепчи экендиги байкалып турат.

Мындай болсо, сүйлөм грамматикалык жактан да, логикалык жактан да толук кандуу болсун үчүн, **Ысман агай боорукер, ишмер адам** эле. Ал ушул жердеги мектептин курулушуна түздөн-түз себепчи болгон” деген сүйлөмдүн конструкциялары пайдаланылса, кепте колдонулган сөздөр айтылып жаткан түшүнүктүн мазмуну менен дал келип, мааниси жагынан бир бутундукту түзүп, тактыкты, логикалуулукту камсыз кылмак.

3. **Кеп менен аң-сезимдин катышы.** Аң-сезим да ой жүгүртүү сыйктуу кеп менен тыгыз байланышта экендиги белгилүү. Бирок экөөнүн айырмачылыгы — ой жүгүртүү сырткы таасирдин чагылышына карата түшүнүү, жыйынтык чыгаруу, ал эми аң-сезим ошол чагылуунун элестетүү, субъекттин эмоционалдык, эрктик, эстетикалык сыйктуу дагы башка абалдарын билгизет.²⁰

Кептин аң-сезим менен болгон катышы көркөмдүк, образдуулук жана таасирдүүлүк сыйктуу коммуникативдик сапаттарын пайда кылат. Эгер айтылган кеп угуучунун акыл сезимине таасир берүү менен гана чектелбестен, окуучунун же угуучунун эмоционалдык сезимин да

¹⁹ Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. —Ф., 1980. —405-б.

²⁰ Головин Б.Н. Основы...— 28-б.

ойготуп, көңүл бурууну жана кызыгууну пайда кылса — көркөмдүк, кептин структурасы сезимге таасир берүү менен көрүнүш (окуя) буюнча дадил элестөөнү пайда кылса — образдуулук, эгер кеп окуучуга же угуучуга ар тараантан таасир этип, авторго багынгандай абалды пайда кылса — таасирдүүлүк деп айтса болот.

М.: Колуңдан айланайын, менин канатым, жардамчым, Асыл кызым,— деди апасы жарны жазылыш, — сен чоңоюп калган турбайсыңбы?... Бул сүйлөмдө апасынын кызына жалынып, бир жагынын чоңоюп калганына ыраазы болгон абалы окуучуну кайдыгер калтырбай, анын сезимине таасир берип кандайдыр образдуулукту, эмоционалдуулукту, таасирдүүлүктү жарата алды.

4. Кеп менен турмуш чындыгынын катышы. Кеп адамды курчап турган турмуш чындыгынын ан-сезим жана ой жүгүртүүнүн катышуусу аркылуу сөз менен сырткы чейрөгө чагылдырып берүүнүн куралы деп айтсак да болот. Айтылган кептин чындык менен дал келүүсү окуучуну же угуучуну ошол эле учурда авторду да кызыктырат. “Кептин чындык менен дал келүүсү анын кабылдашынын арттырат б.а. кеп өз сапатын сактап, так, таамай, таасирдүү болот, ошондой эле авторго болгон окуучунун же угуучунун ишеними артат. Тескерисинче, кебииз так, таамай болбосо, турмуш чындыгы менен анча дал келбесе, ал предмет тууралуу толук, жеткиликтүү түшүнүк алынбай, айтылган кеп өз максатына жетпей калуусу мүмкүн”²¹. Мындай көрүнүш ошол эле учурда авторго болгон ишенимди төмөндөтүп, анын жеке сапатына доо кетүүгө себепчи болуусу ыктымал.

Кептин турмуш чындыгы менен болгон катышы анын тактык жана логикалык сыйктуу коммуникативдик сапаттары менен мүнөздөлөт. Эгер кептин мааниси менен предметтин мааниси дал келген болсо — тактыкты, сүйлөмдө колдонулган сөздөрдүн мааниси жана реалдуу турмуштун предмети менен кубулуштун ортосундагы мамилелердин логикасы түзүлгөн болсо — логикалуулук деп белгилөөгө болот.

М.: Элибиздин келечеги бүгүнкү жаштарга таандык. Ошол себептүү учурда билимдүү, тартиптүү жаштарды тарбиялоого айрыкча умтулуу керек. (теле көрсөтүүдөн)

Сүйлөмдөрдүн тактыгына көнүл бурсак, бул жерде ой баяндалып жаткан предметтин маанисине дал келүү бар, бирок керектүү болгон тицдик каражаттардын жетишсиздиги, ырааттуу пайдаланылбагандыгы байкалат. Ал эми сүйлөмдөр логикалык жактан бирин-бiri улап, толуктап, бүтүндүктүү түзүп, айтылып жаткан ой жалпы маанигэ ээ экендигин белгилөөгө болот.

Биринчи сүйлөм символикалуулук мүнөзгө ээ болуп, автор абстракттүү ойду конкреттештируү максатында бүгүнкү деген сөзү

²¹ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. —Б., 1993.—50-б.

пайдаланды. Ал эми сөз бүтүнкү күндүн жаштары жөнүндө гана эмес, жалпы эле жаш муун жөнүндө болуп жаткандыгы байкаган адамга түшүнүктүү эле. Ошондой эле, экинчи сүйлөм аркылуу автордун айтайын деген ою жаштарды тарбиялоо маселеси жөнүндө экендиги да даана көрүндү. Ошол жердеги умтулуу деген сөздүн автор тарабынан орунсуз колдонулуп, сүйлөмдүн маанисин, таасирдүүлүгүн бир аз кемитип тургансыйт.

Реалдуу турмуштун логикасына кайрылсак, чындыгында, элибиздин, мамлекетибиздин келечеги учун жаштарга билим жана тарбия берүү орчундуу маселе экендиги талашсыз. Демек, сүйлөмдөр кептин тактыгы жагынан айрым мүчүлүштүктөргө ээ болуп, логикалык бүтүндүктү пайда кылгандыгын белгилөөгө болот.

Биз сүйлөмдердүн “Элибиздин келечеги жаштарга таандык. Ошол себептүү жаштарга билим жана тарбия берүү ишине айрыкча көңүл буруубуз керек” деген сыйктуу конструкциясын пайдалануу максатка ылайыктуу болор эле деп ойлойбуз.

5. Кептин адам, адресат менен болгон катышы. Кеп бирөөгө кайрылуу учурунда айтылары табигый көрүнүш. Сүйлөөчү тарабынан айтылган кепти бир же бир нече адамдардын угушу мүмкүн. Автор өз кебинин түшүнүктүү, жеткиликтүү болушу учун күрөшсө, ал эми адресат аны түшүнүүгө аракеттенет. Мына ушунун өзү кептин коммуникативдик сапаттарынын бири болгон жеткиликтүүлүк²² (түшүнүктүүлүк) дегенди билдирет. Адам кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрү (**сүйлөө, жазуу, окуу, угуу**) аркылуу маектешине таасир берүүгө жетише алат. Бирок булардын ичинен “**жазуу, окууга** караганда **сүйлөө**, угуу маектештердин түздөн-түз катышуусу менен ишке ашкандыктан, таасирдүүлүк күчтүүреөк мунездө болуусу мүмкүн”²³. Айтылган кептин тилдик структурасынын жөнөкөйлүгү, тактыгы түшүнүүгө жецил болуу менен, угуучунун ички жана тышкы жүрүм-турумуна таасир бере алса, ал таасирдүүлүгү болуп саналат.

М.: Актан сырттан кирип келген агасын көрө калып, салт боюнча ордунан туруп, төр жакты көрсөттү. (Т.К.)

Сүйлөмдө Актандын агасын көрө көюп, ордунан тургандыгы, жол бошотуп, төрден жай бергендиги кыргыз элине мунездүү болгон улууну урматтоо, конокту сыйлоо салты чагылдырылып, жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен айтылгандыктан, угуучуга таасирдүү болору байкалып турат.

Эгер окуучу кептин маанисин түшүнүп, аны өз боюна сицире алган болсо, салт боюнча улууну урматтоо керек экендигин билүүгө жетишсе, сүйлөм өз максатына жетти деп баалоого болот.

²² Головин Б.Н. Основы культуры речи.—М.,1988.—29-б.

²³ Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения.—М.,—1989,—11-18-б.

6. Кептин пикир алышуунун шарты менен болгон катышы. Пикир алышуунун шарты дегенде коммуникативдик процесстин ордун, мезгилиин, жанрын жана проблемасын түшүнүүгө болот.²⁴ Кеп кандайдыр бир шартка, максатка жараша, айтылуусу мүмкүн. Мына ушунун өзү коммуникативдик сапаттарынын бири болгон кептин орундуулугун пайда кылат.

М.: Эгер сен өзүндүн тилинди билбесен, сен өзүндүн мамлекетинди сыйлабайсың. (ТВ) деген сүйлөмдөрдүн VIII класстын окуучулары кандай талдап түшүнгөндүгүн окуп көрөлү.

1-окуучу: Бул жерде өз тилинди дегендин ордуна өз эне тилинди деген сөздү колдонсо болмок. Демек, автор эне тилиндерди билбесенер, элинерди сүйбейсүнөр деди.

2-окуучу: Өз мамлекетин сыйлоо учун, өз тилин билүү керек экендиги айтылган.

3-окуучу: Адам өз мамлекетин сыйлап эле койбостон, аны жан-дили менен сүйүшү керек. Ал учун өз эне тилин билүүсү парз.

Окуучулардын жогорудагы ойлорун жыйынтыктап, сүйлөмдүн түзүлүшүн жана колдонулган сөздөрдүн орундуулугун карап көрсөк, сүйлөмдүн мааниси ачылбай, автордун айттайын деген ою бүдөмүк тартып, **сен өзүндүн** деген сөздү орунсуз кайталоого жол бергендиги, **өз тилинди** деген сөздү туура эмес колдонгондукту корунуп турат. Ошондой эле сүйлөм чагылдырган чөйрөдө кандайдыр пикир келишпестик, нааразылык, психологиялык абалдын курчуп бараткандыгы, эмоционалдуулук байкалып тургансыйт.

Автор конкреттүү бир адамга кайрылып жаткандастыктаан “**мамлекетинди**” деген сөздү да орунсуз колдонгон, себеби тил мамлекетке эмес элге таандык жана мамлекеттүүлүктүн белгиси болгондуктан “**Элинди**”, сөз эне тил жөнүндө болуп жаткандастыктаан “**эне тилинди**” деген сөздөрдү колдонсо дурус болмок. Автордун кеби орундуу болсун үчүн, биздин оюбузча, “**Эгер сен эне тилинди билбесен, ал - өз элинди сыйлабагандыгыңы...**” деген сүйлөмдүн конструкциясын колдонуу талапка ылайыктуу болов эле.

Демек, туура кеп жана мыкты кеп деп аталган негизги баскычтары аркылуу кеп маданиятынын жана аны жаратып жаткан сүйлөөчүнүн да интеллектуалдык деңгээли аныктала тургандыгына күбө болобуз.

Кыргыз тилин мектепте окутуунун мазмунун анын илимий негиздери, тактап айтканда, фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык түзүлүшү гана аныктабайт. Кыргыз тилинин жаңы концепциясында²⁵ жана

²⁴ Головин Б.Н. Основы культуры речи.—М.,1988.— 30-6.

²⁵ Окутуу кыргыз, орус , озбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окутуунун концепциясы.—Б., 1995.

мамлекеттик стандартында²⁶ да ушул туурасында айтылуу менен, тилди окутуунун лингвистикалык компонентине төттайлаш түшүнүк катары, анын коммуникативдик компотенттүүлүгү да өзгөчө көңүл буруучу жагдай экендиги эске салынат.

Улуттук мектептерде кыргыз тилин окутуунун негизги түшүнүгү катары, окуучунун коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандыруу проблемасы чынында көңүлгө алынуучу нерсе. Анткени окуучунун кыргыз тилинде пикир альшуусу сабаттуу гана эмес, жогорку деңгээлде болбосо, же бул предметти окутууда окуучуга талаптагыдай деңгээлде таалым-тарбия бере албасак, анда предметти окутуунун негизги максаты өзөтөсүне чыкпаган болор эле.

Окуучунун коммуникативдик компетенттүүлүгү негизинен эки баскычта болору белгилүү. Бул баскычтар—балдардын байланыштуу кебин өстүрүү жана кеп маданиятына калыптандыруу. Байланыштуу кепти өстүрүү өз алдынча системалуу иш-аракеттердин комплексин, ал эми кеп маданияты, мурдатан белгилүү болгондой, өзүнө мунөздүү болгон кептин коммуникативдүү максаттуулугу жана коммуникативдик сапаты сыйктуу проблемаларды камтып турат.

Пикир альшуунун шартына байланышкан кептин коммуникативдик максаттуулугунун түрү катары кептин орундуулугун атоого болот. Орундуулук — кеп менен кырдаалдын ортосунан келип чыккан коммуникативдик процесстин ордун, мезгилин, максатын, жанрын чагылдырат. Айтылган кеп пикир альшуунун шарты менен туура келгенде гана орундуу болуп, маектештердин ортосундагы коммуникацияны андан ары уланышына, бирин-бири түшүнүүсүнө шарт түзөт.

Окумуштуулар Н.И.Формановская (1989), В.В. Голубков (1965), Б.Н.Головин (1988), В.И.Капинос (1991), Т.А.Ладыженская (1986), С.Мусаев (1993), А.Акматова (1995), Б.Абдухамидовалардын (2007) изилдөөлөрүндө кептин орундуулугуна кайрылышып, анын пайда болушу, колдонулушу тууралуу пикирлерин айтышкан.

Басма сөз беттеринде С.Давлетов, Х.Карасаев, Т.Акматов, Ж.Дүйшөев, Ж.Чыманов, Т.Каниметов, А.Жапаровдордун макалалары жарык көрүп, кеп маданиятынын урунтуу маселелери тууралуу баалуу пикирлер берилген.

Адам орундуу сүйлөө үчүн пикир альшуунун максатына, темасына, жагдайына карата тийиштүү болгон тилдик каражаттарды колдонушу шарт. Ошондой эле “сүйлөп жаткан адам маектешине өз оюн туура түшүндүрүп, анын көңүлүн буруп, айткан кебине ынандыруусу баарыдан мурда анын кебинин орундуулугуна байланыштуу болот”²⁷. Ал эми кеп-

²⁶ Окуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилинен билүү берүүнүн мамлекеттик стандарты. //Эл агартуу//,— 1995. №1—24-б.

²⁷ Головин Б.Н. Основы...— 227-б.

тин орундуулугу кептин тактыгы, тазалыгы, көркүүлүгү сыйктуу сапаттарынын өзгөчөлөнгөн түрү. Анткени ал кеп кырдаалын жөнгө салып, андагы тактыктын да, тазалыктыктын да, көркүүлүктүн да болушун шарттайт.²⁸

M.: 1. Жылдыздар жымындашып күлүп турат. (6-класстын Кыргыз тили окуу китеби, 133-б.) Бул сүйлөмдө автор сезүн көркүү кылып айтмакчы болгон да, “күлүп” деген сөздү орунсуз колдонгон. Сүйлөмдө жылдыздардын “жымындашып” турганынын өзү эле окуучунун сезимине таасир берүүчү жетиштүү каражат болуп саналат.

2. Төрдө ак чач кемпир отурду. (окуучунун дилбаянындагы сүйлөмүнөн) Бул сүйлөмдө төрдө урмат-сыйга ээ болуп отурган байбиченин “кемпир” деп одоно аталгандыгы орунсуз көрүнүш. Окуучу кыргыз тилинде карыя кишилерди (аялдарды) сылык түрдө “байбиче” деп аталарына маани бербестен, “кемпир” деген сөздү колдонду. Чындыгында, кемпир, байбиче, карыя деген сөздөр “синонимдер болгону менен, алардын колдонуу орду, максаты ар түрдүү болот да, бул сөздөрдүн мааниси башка сөздөр менен айкалыш даражасынан байкалат”²⁹. Мисалы:

кемпир — ак чач кемпир, митаам кемпир, урушчаак кемпир ж.б. — терс эмоцияны;

байбиче — акылман байбиче, каадалуу байбиче, билерман байбиче — оң эмоцияны;

карыя — акылман карыя, урматтуу карыя, билимдүү карыя — оң эмоцияны;

чал — ак сакал чал, ачуулуу чал, пейилдүү чал, сараң чал терс эмоцияны пайда кылат.

Кептин орундуулугу, биз жогоруда белгилеген объективдүү шарттардан башка да, сүйлөөчүгө мүнездүү болгон субъективдүү сапаттарга көз каранды. Башкача айтканда, сүйлөөчүнүн кырдаалга карата кептин нугун буруп, ылайыкташтыруусу, сөз тапкычтыгы, чечендиги, ж.б. ушул сыйктуу жеке сапаттары да кептин орундуу болушуна таасирин тийгизет. Кеп маданияты “дал ошол шарттын өзү менен айкалышкан — орундуу айтылган чечендин сезүндө байкалат”³⁰, —дайт С.Закиров.

Учурда функционалдык лингвистиканын, кеп маданиятынын жогорку баскычы болгон мыкты кептин (хорошая речь)³¹ эң негизги сапаттарынан болуу менен, кептин орундуулугу мугалимдин ишмердүүлүгүнүн мыкты көркөткүчү да боло алат. Себеби чоң адамдарга караганда балдар менен сүйлөшүү, аларды кепке тарта билүү, жаш өзгөчөлүгүнө

²⁸ Головин Б.Н. Основы... — 230-б.

²⁹ Давлетов С. Сөз маданияты жана ага коюлуучу талаптар, “Кыргызстан маданияты” № 15, 10-апрель, 1968.

³⁰ Закиров С. Кыргыз санжырасы. Б., 1996, — 344-345-бб.

³¹ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. Б., 1993, — 16-б.

жараша түшүнүктүү сүйлөө, кеп менен таасир этүү сыйктуу касиеттер мугалимдин кебинде болуга тийиш.

Мына ошол кептин коммуникативдик максаттуулугунун бир баскычы болгон кептин орундуулугу өз алдынча төмөндөгүдөй структурага ээ. Атап айтсак:

- кепти жагдайына жараша туура айтуу;
- курактык өзгөчөлүгүн эске алып сүйлөө;
- сыйлык сүйлөө же кеп адеби (сылык учурашуу, сыйлык коштошуу, кечирим суроо, куттуктоо);
- сөздүк каражаттарды кепте орундуу жана орунсуз кайталап сүйлөө же жазуу.

Булардын ар бири жөнүндө өз-өзүнчө мисалдары менен талдан, V-VIII класстардын лексикалык-грамматикалык минимумдарынын чегинде кеп кылуу талапка ылайык. Ал, сөзсүз түрдө, кыргыз тили сабагындағы көнүтгүү-машыгуу иш-аракеттери аркылуу ишке ашмакчы.

Сыйлык сүйлөө, же кеп адеби буга чейин кыргыз тилинде кеп этикети (речевой этикет) деген термин аркылуу атaluу менен, **бирөөгө кайрылуу, учурашуу (саламдашуу), кош айтышуу, кечирим суроо, алкыш айтуу, куттуктоо, каалоо-тилек билдириүү, сурануу, отунүү, чакыруу, конүл айтуу жана баалоо³²** сыйктуу кырдаалдар түрүндөгү баарлашуу кебинин комплексин түшүндүрөт. Бул баарлашуу кырдаалдарына жараша өз-өзүнчө стандарттуу, даяр кеп үлгүлөрү да кебибизде бар экендиги билгилүү. Алардын өзгөчөлүгү биринчиден, жогоруда айтылып өткөндөй, баарлашуу кырдаалдары учүн тилибизде даяр кеп үлгүлөрүнүн бар экендиги, экинчиден, алардын компоненттүүлүгү, үчүнчүдөн, жалпы элге белгилүүлүгү, түшүнүктүүлүгү, тактап айтканда, тилибизде андай кеп үлгүлөрүнүн эчактан бери эле эл арасында иштелип чыгылгандыгы. Бул жерде мугалимдин милдети — окуучуларды ошол даяр кеп үлгүлөрүн баарлашуу кырдаалдарына жараша ыктуу, орундуу, туура пайдаланууга үйрөтүү болуп эсептелет.

Кеп адеби, адептүү, сылык сүйлөө ишмердиги

Сыйлык сүйлөө же кеп адеби — сабакта окуучулар даяр кеп үлгүлөрүн жаттап алуу, жатталган сөздөрдү керек учурунда “кооздоп, көркөмдөп” пайдаланып сүйлөй билүүнү эле түшүндүрбөйт. Адамдын кеби — сүйлөөчүнүн жеке психологиялык адеп-ахлахтык өзгөчөлүгүнүн да күзгүсү болуп саналарын окуучулардын эсине салуу абзел. Себеби адам-

³² Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилинен билим берүүнүн мамлекеттик стандарты. //Эл агартуу//, 1995, №1—27-б.

дын сөзү — анын ыйман-сапаты менен ажырагыс биримдикте экени айтпасак да белгилүү. Андай болсо, мугалим өз сабагынын тарбия берүү чүлүк жагдайына да өзгөчө маани берүүсү зарыл экенин эсинен чыгарбоосу керек.

Ошондуктан адамдын кеп адеби менен жүрүм-турум маданиятын эч качан ажыратып бөлүп көй албайбыз. Демек, сылык сүйлөөнүн булагы катары адамдын адептик маданиятын жана элдик кептеги сылык сүйлөө салтын туонткан тиildик каражаттардын езүн белгилей кетүүгө болот.

Адамдын адеп маданияты ал жашаган коомдун “саламаттыгына”, андагы рухий атмосферага жана эзелтен келе жаткан элдик рухий салттарына өзгөчө байланыштуу болору түшүнүктүү. Адам адебин өз алдынча турганда, сырттан баалоого мүмкүн эмес, ал кеп адеби сыйктуу эле турмуштук түрдүү кырдаалда айкын болот.

Адепти билгизүүчү мындай турмуштук жагдайлар —бейтааныш адам менен, тааныш адам менен (ким менен?) же официалдуу жана официалдуу эмес жагдайларда (кайда? кайсы жерде?) баарлашшуусундагы кеп кырдаалдары болуп саналат. Же болбосо, адам адеби түрдүү кырдаалдарда гана эмес, күнделүк турмушта жанаша жашаган адамына жасаган мамилесинен эле билинет. Андагы жүрүм-турум адеби адамга илберицки мамиле кылуусу, жардамдашусу, жылуу-жумшак учурашусу, ширин сөзү аркылуу белгилүү болот. Демек, ушундан улам адамдын кеп жана адеп маданиятынын негизи бир экендигине окуучулардын ынануусу башкы маселе.

Кеп адеби жөнүндө сөз кылуу менен, С. Мусаев сөзсүз ошол “адептүү айтылган” кептин тутумунда адамдардын улуу-кичүү-тең схемасында өз ара карым-катыш, байланыш, жүрүм-турум этикасынын жалпы нормалары, эрежелери аркылуу тескелип, белгилүү бир кырдаалдагы жагдай-шартка жараша колдонулушу түрүктуу каражат-элементтери бар экендигин белгилейт.³³ Ошондой эле, аталган эмгекте автор анын дайар “туруктуу”, лексикалык жана грамматикалык формалары, стандарт каражаттары бар экендигине басым жасайт. Ушундай эле ойлорду окуумуштуу-методисттер А.Акматова менен Б.Абдухамидовалар аталган эмгектеринде далилдүү мисалдар менен эң сонун жазып көрсөтүшкөн.

Эмсес, ошол кеп адебинин тил каражаттарынын компоненттүүлүгү маселесине көнүл буралы.

Тил каражаттары дегенде сөзсүз биз жогоруда айтып өткөн стандарт элементтер дайыма колдолунуучу “кызматчы” сөздөр, сөз айкаштары жөнүндө эсибизге салабыз. Алар биздин күнделүк турмушубузда да, көркөм чыгармаларда да кецири колдонулат.

³³ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. —Б., 1993.—66-бет.

Кеп адеби учурашуудан башталат. Муну бизге улуу муундар сабак кылыш калтырышкан. Сылык учурашуу — “адеп-ахлактык түшүнүк”,³⁴ демек, сылыктык — сыйлоонун белгиси,³⁵ айланадагыларга сыпаа кайрылуу — турмушубуздун биз үчүн таза аба жана таза суу сыңары эле зарыл элементи.³⁶

Кыргыз элинин кеп адебинде да эн негизги элемент сылык-сыпаа учурашуу өзгөчө орунда турары түшүнүктүү. Ал дагы С.Мусаев жогору да белгилегендай өзүнөн кичүү, улуу, жашташ адам жана да тааныш, бейтааныш же кызмат чейресүнө жараша сый кишилер менен учурашуу салттары өз-өзүнчө мунөздүү белгилерге ээ.

Айталы, кыргыз элинде эркек адамдардын учурашуусунун жалпы бир каражаты катары—“Салоомалейкум, Алейкума салам” деген формасы кенири калыптанган. Кыргыздын ар бир атуулу эле бул сездердүн этимологиясын, лексикалык маанисин түшүнө бербесе да, күндөлүк турмушунда негизги учурашуу каражаты катары мыйзамдуу түрдө колдонот.

Салам—араб сөзү, анын биринчи мааниси, күтгүктоо, амандашуу, учурашуу; экинчи мааниси тынчтык, бейпилдик, амандык дегенди билдирет. Демек, салоомалейкум же салам алейкум — сизге (сага) тынчтык болсун, амансызыбы, аман тұрасызыбы, амансынарбы деген мааниде³⁷ түшүндүрүлөт да, жеке учурашууда да, жалпы учурашууда да жакшы тилем билдириүү функциясын аткарат.

Мектеп окуучулардын арасында жүргүзүлгөн сыноо-байкоолору-бұза да дал ушундай көрүнүштөргө туш болдук. Айталы, сылык учурашуу деген эмне? Силер сылык учурашуунун кандай каражаттарын билесиңдер?—деген суроолорубузға төмөндөгүдәй жооп алдык: Мисалы,

Мугалим менен: — Саламатсызыбы, агай?

— Саламатсызыбы, эжеke?

Кары адамдар менен: — Ассалому алейкум, чоң ата, аке, аба!

— Арыбазыз, чоң эне, эже!

Бейтааныш менен: — Саламатсыздарбы?

Дос, тентүш менен: — Салам!

Ушул эле түшүнүк боюнча көркөм адабий китептерди талдап-изилдеп келсек, төмөндөгүдәй фактыларды табууга болот:

Мисалы, — Ассалоому алейкум, кутман карылар — деп қыраатын келтирип салам айтты Нұсуп.

Аксакалдар жабыла:

- Уалейкума ассалом, ата уулу! Жолун ачылсын, ата уулу!—деп урматтап алик алыши (Т.К.)

³⁴ Словарь по этике, Под. ред. И.С.Кона — М., 1975. — 38стр.

³⁵ Формановская Н.И. Вы сказали: “Здравствуйте”. — М., 1989.—25-6.

³⁶ Ошол эле жерде... — 26-б.

³⁷ Карасаев Х. Өздөштүрүлгөн сездер. — Ф., 1986.— 235-236-66.

Мындај учурашуу менен ал адам учурашып жаткан адамын “кутман карылар” деп урматтап, ошону менен бирге үнүн да кооздоп кыраатын келтире айтып жатат. Кайрылган адамына карата сүйлөөдө адамдын үнүнүн жагымдуу добушу да урмат-сый, мамиленин бир караты катары маанилүү ролду ойнойт.

Жактыrbай жасалган мамиледе канчалык билгизгиси келбесе да, үндүн ыргагы, күчү, тону ичтеги катылып жаткан жашыруун сырды айттыrbай билгизип коёт. Жагымдуу тон, ыргак, добуш менен айтылган салам, жогорудагыдай өзүнэ жараша жооп алууга татыктуу. Ошондуктан да, жогорудагы мисалда учурашууда жооп кылган Нұсуптүп алган алиги андан кем түшкөн жок. “Жолуң ачылсын, ар дайым ак жолун ачылып, ишиң онунан чыксын” —деген тилегин билдирип, “ата уулу!” деп аздектеп отурат. Оозеки саламдашуу гана эмес кыргыз элинде кол алышып учурашуу, алик алышуу, колун бооруна алып таазим этип учурашуу да сый урматтын таасын белгиси экени талашсыз.

Дагы да мисалга кайрылалы:

- Ассалоому алейкум, Урмат аке!
- Алейкум салам, Ильяс (Ч.А.)

Мында салам айткан сөз гана эмес “Урмат аке” деп атын кошо атап, жагымдуу сезим, жан дили менен учурашып олтурат. Көпчүлүк учурда айрым адамдар жөн гана кол алышпай, же атын айтып “аке, байке, чоң ата...,” дешпей эле көңүлсүз салам айтышат. Мындај турмуштук фактылар биздин эксперименттик байкоо учурунда жолукканын айтсак болот. Мисалы,

- Саламатсызыбы аке !
- Саламатсызыбы агай!
- Арыбагыла, чоң энелер!
- Салам, достор!

Ал эми “аке, байке, чоң-ата” деген сөздөрдү кошуп учурашууда жалпылык мунөзгө ээ болгон “салам алейкум” дегендөй эмес, айткан саламы даректүү сыйктуу туюлат.

Кээде “Ассалоомалейкум, аксакал” (Ч.А.) деп карыя адам менен саламдашууда, атын айтпаса да “аксакал” деп урмат менен салам айтуу да кездешет. Же болбосо,

- Саламатсынарбы байкелер!

— Саламатчылык, чоң жигит, чоңойдуңбу? (Ш.С.) деген учурашуу үлгүсүн алалы. Мында да бала “байкелер” деп урматтоо менен кайрылды. А байкелеринин ичинен бирөө ага “чоң жигит” деп ызаттоо менен “чоңойдуңбу” деп ал-жайын сурады. Бул элибиздеги “Улууга урмат, кичүүгө ызат” деген макалды далилдеп отурат.

Элибизде аялзатына “арыбаңыз” деп учурашуу салты бар. Ал жашы ойдөлөп калган аял кишилерге жарашар сөз. “Арыба, арыбагыла” деп айтуу “чарчаба, талыкпа, ооруп-сыркаба” деген эле түшүнүк.

М.: — Ассаломалейкум, аксакал! — Арыбаңыз, байбиче! (Ч.А.)

Мындағы “арыбаңыз” деген сөз байбичеге карата жөнекөй гана кайрылуу эмес, “байбиче” деп урмат менен сылык-сыпаа айтылды. Дагы бир мисал:

—Арыбаңыз, апа!

—Ии, шүгүрчүлүк, келген сен белен, — деди апасы (Ч.А.)

Аялдардың эркектер менен саламдашуусунда да айрым өзгөчө жагдайлар кездешет. Мисалы:

—Амансызыбы, аке, жакшы турасызыбы?

— Аманчылық, балам, келип қалдыбы? (Ч.А.) Улгайган кишиге урмат менен “аке” деп айтылган салам бир жагынан сыйлоонун белгиси болсо, экинчи жагынан туугандык катышты да туюнтуп турат. Ал эми кайтарылган жооптогу “балам” деген сөздөн жашы жагынан кичүүгө (аял кишиге) карата улуу кишинин ызаты байкалат.

“Саламдашшу адебин билесинерби” деген VIII класстын окуучуларынын арасында жазылган дил баянда (сочинение) төмөндөгүдей фактылар кездешти: Окуучулардын дээрлик бардыгы сабак учурундагы салттуу саламдашууга кирген “Саламатсызыбы” деген гана түрүн өздөштүрүшкөн. Кыргыз тилинде саламдашуунун башка түрлөрүн класстагы окуучулардын 10% туура колдонушкандыгы байкалды. М.: Б. аттуу окуучунун дилбаянында «Саламдашуу — сыйлактыктын белгиси. АР бир адептүү адам жаңы жолуккан улуу-кичүү адам менен саламдашуусу керек. Кыргыз элинде саламдашууга өтө чоң маани берилет. Жолуккан адам менен жөн эле оозеки саламдашпастан, жасын болсо, кол альышып, алыс болсо, колун көкүрөгүнө алып, таазим кылып учурашырат. Саламдашуу адамдардын ортосундагы мамилени жасакшыратат. Эгер адам эч ким менен саламдашпаса, анын тартипсиз, тарбиясыз экендигин билдирем», — деп жазат.

Саламдашуунун жалпыга белгилүү болуп, улуу-кичүүнүн, эркек аялдың ортосунда тааныш жана тааныш эмес чейрөдө бирдей кенири колдонулган “Саламатсызыбы, саламатсыңарбы”, ал эми алик алууда “Саламатчылық” сыйктуу салттуу, официалдуу түрү кенири колдонулат. Бул сөздөрдүн унгусу “салам” деген сөз — саламат, саламатчылық, саламатсыңбы, саламатсыңдарбы, ж.б. деген формаларды пайда кылган. Мисалы:

— Саламатсыңбы Асель?

— Саламатчылық, - деди ал акырын (Ч.А.) Бул жогорудагы айтылган сөздү далилдеп отурат.

— И, Саламатсыңбы?

— Саламатчылық, кел жигит (Т.К.)

— Саламатсыңарбы, балдар?

— Саламатсызыбы - деди класс (Ч.А.)

Кээде кыскача эле “Салам!”— деп айтуу менен өзүнө төңтүш адамдардын учурашканын көрөбүз. Демек, салам айтышуунун өзүндө да, улуу-кичүүгө ылайык формасы иштелип чыгып, алар кебибиздин даяр материалы катары кызмат кылат.

Учурашууда дайыма эле салам айтыша беришпейт. Жакынчылык, туутганчылык байланыштарына жараشا адамдар өз ара учурашуусунун калыптанган үлгүлөрү да бар. Андай үлгүлөрдө бири-бирине жакшы тилектерин, каалоолорун айтып, анын көнүлүн көтөрүү, жакынчылыгын сезидириүү аракетин көрүшкөн сыйктуу. М.:

— Кандай садагасы? Жакшысынбы? Эч жерин оорубай жүрөсүнбү? (Ш.С.)

— Иш кандай? Жакшыбы? А жакшы болсун! (Ч.А.)

— Балакетинди алайын, кандай, аман-эсен жүрөсүнбү? (Т.С.)

Мындаай сездер жана сөз айкаштары адамдын кебин керкүнө чыгарып, анын маанисин терендөтет, мазмундуу кылат. Адамдын бири-бирине болгон жакындык мамилесин, эмоционалдуу тартылуу сезимдерин билгизет, ал сездердө башка сездергө караганда “алда канча көтөрүнкү тонго, көтөрүнкү боёкко ээ экспрессивдүү, эмоционалдуу, ички сезим илебине жык толгон айкалыштар³⁸ учурдайт.

Мындаай маанайдагы кеп этикетине мисал болуп түшө турган сездер, даяр сөз каражаттары кыргыз тилинде кыйла эле арбын. Ошолордун дагы бири — коштошуу сездерүү. Жакын сезген адамына гана өзүнүн ички жылуу сезимин билдириүү иретинде төмөндөгүдөй жалындуу сездерүүн айтып коштошот, же болбосо бир жакка узатат:

— Кош, Асель! Кош, кызыл жоолук делбирим!

Кош, сүйгөнүм! Бактылуу бол! (Ч.А.)

— Кош, Алтынай! Кош, чырагым! — деп кайрылды ал.

— Кош, Агай! Кагылайын, айланайын агай! — дедим мен (Ч.А.)

Демек, бул сүйлемдөрдө бизге белгилүү каармандар өзүнүн ыйык адамдары менен коштошордо ички сезимдерин жашырбастан, ал сезимдерин сездүн эң эле эмоционалдуу каражаттары менен берүүдө.

Турмушта жакын адамын алыска узатуу учурунда адамдын мурдатан берки ою ачыкка чыгып, аны сөз менен далилдөө ишке ашат. Адам ошол сездерүү менен ички бугун чыгарып, женилденип, кетип жаткандагы айтылган коштошуу сезү менен бирге көнүлүндөгү сезимин билдири алат. Сүйлөөчүнүн кырдаалды туонта турган сездү таба билүүсү анын сүйлөө чеберчилигинин денгээлине, талантына, сез тапкычтыгына жараша болот. М.:

— Жөнөп калдыңбы, уулум. Кош эми, садага, көрүшкөнчө аман бол!

³⁸ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. —Б., 1993.—71-б.

— Саламат бол! Бактылуу бол! (К.Ж.)

Жакын адамдар ички сезим-туюмун бири-бирине билдириүүсүндө анын сөз байлыгы да чоң роль ойнойт. Демек, адамдын ички тилегин, максатын, каалосун ойдогудай түюнтурган сөз таба билүүсү да, андай сез каражаттары өзүнүн жеке сездүк корунда болусу да кажет.

Биз эксперимент учурунда окуучулардын арасында “Коштошуу адебин билебизби” деген темадагы жазылган дил баянда мындай фактыларга жолуктук. VIII класстын бир окуучусу мындай деп жазат: «*Коштошуу менен биз күн сайын эле жолугабыз. Мен дайыма сабакка жөнөгөнде, апам узатып жатып, “мектебиңе аман-эсен барып, жасакыши билим, баа алым кел, кудайым сага жар болсун”, — дейт. Мындан башка да алыс жолго узаттуу учурунда кетип бара жаткан адамга жасакыши тилем айтып, ак жол тилем жасакындары коштошуут. Коштошуу учурунда, “саламатта бар, ак жолуң ачылсын, иштериң ийгиликтүү болсун” деген сыйктуу каалоо сездерүр айтылат*» — деп жазат.

Демек, окуучулар коштошуу аземинде айтылуучу каалоо сездерүн жеткиликтүү өздөштүрө элек болсо да, алардын маанисин түшүнүүгө жетишүүгө боло тургандыгы белгилүү болду.

Кээде турмушта коп айтышып узатарда “**жакшы бар, жакшы барып, жакшы кел**” деп жөнөкөй гана мамиле жасашса, айрым адамдар, элдик бай кеп үлгүлөрүн кенири пайдаланып, коштошуу аземин көркүнө чыгара сүйлөштөт. М.:

Жакшы барып, жакшы кел!

Ай жүр, аман жүр!

Жолуң шыдыр, жөлдошуц кыдыр болсун!

Жолуңда жигиттин пири Шаймерден колдосун,

Жараткан эткен жар болуп, баабединдер колдосун,

Кудайым өзү ак жолунду ачсын!

Сапарын байсалдуу болуп,

Аман-эсен, жаркырап-жайнаан,

Жециштүү кел! — деп ак батасын берет. Ушул эле сездердү ким кандай колдоно тургандыгы тууралуу суроого окуучулардын 60% ушундай сез каражаттарын кебинде колдонушары, 25% толук колдонбой тургандыгы, ал эми 15% бул сездердүн маанисин толук өздөштүрө электтиги белигилүү болду.

Мындан, бириңчиден, окуучулардын кыргыздардын ата-бабадан берки келе жаткан наркын билдирген даяр тилдик каражаттар түрүндө элде сакталышын биле турганы, экинчиден, сүйлөөчүнүн аларды кебинде колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болусу, учунчүдөн, окуучулардын өзүнө тиешелүү болгон сапаттары менен мунөздөлөт.

Кеп адебинин эң негизги белгилеринин бири кечирим суроо сездерү болуп саналат. Кечирим суроо, окумуштуу Н.И.Формановская айткандай,

“Словесное искушение проступка”³⁹. Күндөлүк турмушта адам ар кандай жағдайларга кабылыши, кокустан калпыс иш жасап алыши, жаңылыши ықтымал. Кетирген күнөөнүн көлемүнө карабай кечирим суроо адам адебинин көрсөткүчү, белгиси катары бааланат. Адам байкоусудан бирөөгө катуу сөз айтып, көңүлүн оорутуп, жагымсыз маанайды жараткан учурда өз күнөөсүн туюу сезими пайда болуп, ортодогу мамилени ондоо максатында кечирим суроого туура келет. Түзүлгөн абалга карата ийилип таазим кылуу иретинде айтылган жылуу-жумшак сөз адамдын моралдык чөгүп-сынуусун четке кагып, кайра калыбына келтирип да, кирдектен көңүлдү тазарттар да күчке ээ экенин айттууга тийишпиз.

Кечирим суроо эки түрде болуусу мумкүн:

- 1) кетирген айып-күнөөнү айтпай эле кечирим суроо;
- 2) кетирген айыбын айтып, анын себебин билдирип кечирим суроо.

М.:

— Кечирициз, эжеке! Эми сөзүнүздү бузбаймын (Т.С.)

— Сабагыңыздан алагды кылганымы кечирип коюнуз, уруксат алдым,—деп завучка башын жансады (Ч.А.)

— Кечирип коюнуз, баягыда сиз мага кана болуп калдыңыз окшойт ээ, агай...

— Качан, эсимде жок ... (Ч.А.)

Кандай формада айтылса да, сүйлөөчү адам мамилелешине жылуу маанайда кайрылуу менен, корс эте катуу тийбей, өзүнүн адептүү экендигин сөзү менен далилдейт. Кечирим суроо формасындағы сөздөрдү адамдын илбиринки кыймылы жана конур, жагымдуу, жумшак үнү коштолп турбаса, ал максатына жетпейт.

Айталы, “кечирип коюнуз” деген сөздү корс этип, катуу айтсак, же тике карабастан жактырбай терс бурулуп айтса, анын мааниси толук ачылбас эле. Ал эми мамилелеш адам сүйлөөчүнүн кечирим сураган жылуу сөзүн угуп эле тим болбостон, “эч нерсе эмес” деп жылуу жооп айтып, өзүнүн кек сактабагандыгын, кечирим сураган адамына эч кандай жаман ойдо калбагандыгын билдирип, жылуу маанайда карап, жумшак үн менен айткан жообу анын адептүүлүк салтын карманган, маданияттуу адам экендигин айгинслейт.

Биз жогоруда келтирген кечирим суроонун дагы бир түрүнө окуучулар арасында жүргүзүлгөн сурамжылообуздан улам туш болдук. Мектепте “Кандай учурда кечирим суроого туура келет” — деген сурообузга катышкан окуучулардын бардыгы жооп берүүгө аракеттеништи. Натый-жада, көпчүлүк окуучулар “Бейтааныш жерде” же телефондо сүйлөшүүдө да, адегенде, “Кечирип коюнуз” деп, өз сөзүн баштоосу же бирөөнү

³⁹ Формановская Н.И. Вы сказали: “Здравствуйте”. — М., 1989. — 70-6.

чакырып берүүсүн өтүнүү, анын ишине жолтоо болгондугу үчүн кечирим суроо зарылдыгы белгиленген.

Кээде түзүлгөн жагымсыз жагдайда кечирим суроонун ордуна, айыбын сезбей кайра акарат келтирген учурлар да кездешет. Мындай көрүнүш анын адамдык сапатынын төмөндүгүн, кеп адебин билбестигин билгизүү менен, адамдагы жакшы, жылуу-жумшак мамилелешүү салтына дое кетириет.

Кеп адебинин дагы бир жакшы салттарынын бири —**бул күттүктөо** сездерү. Күттүктөо сездерү биздин турмушубузда өзгөче жыш кездешип, кеп адебинин салттарынын сакталышынын белгилүү бир деңгээлин туонтат. Бирөөнүн ишиндеги ийгилиги, туулган күнү, бешик той, үйлөнүү үлпөтү, майрамдар ж.б. жакшы маанай тартуулаган салтанаттуу күндөрү менен жакынын, досун, тууганын, ата-энесин, курбу-курдаштарын күттүктөо, анын ийгилигин, жакшылыгын, дагы да көп ийгиликтердин коштоп жүрүүсүн тилөө иретинде айрылган эки ооз сезү сүйлөөчүнүн рухунун көндигин, маданияттуулугун дагы бир ирет билгизет.М:

— Ийгилигииз менен күттүктайм, чын ден соолукта болуп, анын үзүүрүн көрүнүз!

— Бактыңыз күт болсун, деди Нұзүп, эркелей күлүмсүрөп.

— Бактыңыз күт болсун, - деди Мусулманкул (Т.К.)

— Бешик боо бек болсун!

— Уулувдун убайын көр!

— Өмүрүңө береке берсин! (К.Б.)

— Күш бооңор бек болсун! Көшөгөңөр көгөрсүн, бала-бакыралуу болгула, Ильяс!

— Рахмат! (Ч.А.)

Ийгилиги менен күттүктоодо кубаттоо жана алкоо сездерү бирге айтылган учурлар көп кездешет. Айтылган күттүктөо, алкоо, бата сездерүнө жооп кылыш, угуп турган адамдын да өзүнүн ички сезим-туюмун билдириген жылуу-жумшак сезүн айтусу да экинчи кишинин жеке сапатын билдирип турат.

Ошол учун “Рахмат, айтканыңыз келсии! Жакшылык жалпыбызга болсун! Сизге да ийгилик болсун! Болсун, болсун! Тилегициз кабыл болсун! деген сыйктуу жылуу сездердү айттуу менен жооп кайтаруу салтын кармоо ар бирибиздин кебибиздин таасирдүүлүгүн, жугумдуулугун, угумдуулугун жана өзүбүздүн адамгерчилгигиздин деңгээлин да белгилейт.

Элдик тарбиянын мыкты үлгүлөрүн бүтүндөй калкка жеткируүнүн бирден бир жолу, каражаты — тилдеги накыл көптер экендиги талашсыз. Тил — элдик тарбиянын синкреттик улуу формасы, анын башаты, образдуу айтканда, элдик мүдөөлөрдүн каны-жаны болмокчу.

Элибизде урпак тарбиясынын башаты Баба-Ата менен Умай-Эненин ажайып образдары аркылуу да берилет. Алардын кудурети элдик тарбия-

нын өзөгү катары көрүнүү менен, накыл кептер, канаттуу сөздөр аркылуу бизге жетип отурат. Мисал катары бүгүнкү күндө элдик педагогиканын негизи катары санап жүргөн, турмуш-тиричиликтен бекем орун алыш, бизге жеткен ата-баба салттары, осуяттар, чечендик сөздөрү, бата берүү салты, канаттуу макал-ылакалтары, ырым-жырым, каада-салт элдик рухтун байлыгын айгинелеп турат.

Адамга анын сөзүнө, кыялына, мунезүнө, адамгерчиллик сапатына карап баа берериз чын. Муну өзүбүз гана эмес, тилибиз аркылуу аны үйрөнүп, дилибизди түшүнүп жаткан башка элдин өкулдөрү да кабар алмакчы. Тактап айтканда, тил аркылуу адеп-ахлактык, эстетикалык, көркөм байлыгыбызды жана элибиздин маданиятын да таанып билет.

Кыргыз тилин мектепте окутуунун бирден-бир максаты тилди үрөтүү менен бирге элибиздин салт-санаасы, үрп-адаты, асылдык сапаттары жүнүндө түшүнүк берүү, улуттук белгилерди сыйлоого, элди, тилди урматтоого тарбиялоо экендигин айта кетүүгө болот.

Тилди окутуунун биринчи күнүнөн баштап эле саламдашуу, алик алуу, ыраазычылык билдириүү сыйктуу сыйлыктык жана аны кебинде орду менен пайдалануу максатын көздөгөн ар кандай көнүгүүлөр менен коштолгон иш-аракеттер жүргүзүлүүсү зарыл. Окутуунун алгачкы этапында окуучулардын оозеки кебин өстүрүүгө көбүрөөк көнүл буруулуп, анда көнүгүүнүн диалогдук формасын арбын колдонуу талапка ылайыктуу.

Биз өз тажрыйбабызда окуучулардын өз алдынча суроо-жооп, диалог, текст түзүүгө мүмкүнчүлүгүн байкап, саламдашуу, ал-жай суроо, ыраазычылык билдириүү, кечирим суроо, кош айтышуу, күттүктөо өндүү жүрүм-турум этикасынын элементтерин оозеки кепте болобу, жазма кепте болобу орду менен пайдалануу аркылуу бала тарбиясына салым кошууга мүмкүн экендиги белгилүү болду. Сыйлыктыкты билдириүүчү элементтердин ар бирине мунезүнө жараша диалог, кат, күттүктөо баракчасы формасындагы ар түрдүү көнүгүүлөр боюнча V класстын бир окуучусунун түзгөн маєгин (диалогун) мисалга келтирели:

— Саламатсыңбы, Бермет?

— Саламатчылык, каяктан келатасың?

— Газета саткан киоскдан келаткан злем. Адилет, газета алсам, сенин аңгемец жарыяланыптыр. Сүйүнчү! Окуп алыш, абдан ыраазы болдум. Күттүктайм!

— Оо! Сүйүнчүң ыракмат!

— Эч нерсе эмес. Сага мындан ары да ийгилик каалайм!

Көнүгүү маєги кадимки этикет боюнча салттуу саламдашуу менен башталып, окуучулардын экөө төң мүмкүн болгон жүрүм-турум этикасынын элементтерин, сыйлык мамилелешүүнү сактоого аракет жасаган. Албетте, алардын бул сөздөрүнөн ички маданияты да чагылдырылып турганын байкоо кыйынга турбайт.

Кептин нарктуулугу, нарктуу сүйлөө ишмердиги

Нарктуу мамиле менен коштолгон нарк-насилдүү сүйлөшүү да — адамдын рухий маданиятынын негизги белгилеринин бири. Ал элдик тарбиянын негизин ээлеп турган сөзгө баа берүүнүн негизинде жатат.

Байыркы замандан элде уламыш катары айтылып жүргөн Ажыбай, Кара Төлөк, Жээренче, Мунайбас, Шыбыр, Эсенгелди, Акыл Карабач, Талым кыз, Куйручук, Мамбетаалы чечен, Тилекмат элчи жана башкалардын ақылмандыгын, чечендигин, амалкөйлүгүн, ошол эле учурда адептүүлүгүн мисал катары кыргыз тили сабагында окуучуларга тааныштыруу максатка ылайыктуу.

Элибиз байыртадан сез өнөрүн баарынан бийик койгон элдерден. Ал жогоруда айтылганда, элдик эки ооз накыл кептен тартып улуу дастандарга чейин, жөнөкөй жамакчыдан улуу ақын-жомокчуларга, эс тарткан баладан, олужа ақылманга чейин жан дүйнөсүндө бек орун алыш, жузүнөн нур болуп төгүлүп, оозунан сез болуп куюлуп отурган.

Эл арасында каардуу Кара хандын текеберлигин баланын тапкычтыгы, ақылдуулугу, амалкөйлүгү женгендиги жөнүндө уламыш айтылып жүрөт. Бул жerde окумуштуу С.Закировдун сезү менен айтканда, “баланын берген жообундагы логикалуулук, кара кылды как жарган чындык жана адам таң кала турган эстетикалык рахат бар”⁴⁰. Мында эц башкы нерсе, чындык менен логикалык байланыштын тегерегинде болгону менен, баланын таамай сезү, оюн түшүндүре алуу жөндөмдүүлүгүн белгилей кетүүге болот.

Кыргыздар сезгө муюган, сезгө жыгылып, сезгө эриген, сезден “өлүп”, сезден “тирилген”. Сезгө мындай баа берүүчүлүк сезмөрдүк саптар атадан балага өтүп, мына бүгүн бизге да жетип отурат. Бул сездер жогоруда биз белгилеп өткөн, элдик жүрүм-турум этикасынын, элдик тарбиянын негизги каражаты болуп калды.

Бүгүнкү биздин милдет—мына ошол элдик тарбияны камтыган накыл сездердүү окутуу-тарбиялоо ишибизде колдонуу, балдарга жеткирүүнүн жол-жоболорун табуу болуп саналат. Алар биздин окутуу-тарбиялоо ишибиздин мазмунун терендетмекчи, натыйжалуулугун арттырмакчы.

Күндөлүк сабакта колдонула турган накыл сездер жана макалылакаптар тарбиялоонун түрдүү багыттары боюнча мугалим тарабынан алдын-ала жыйналып, топторго бөлүнүп, даярдалууга тийиш. Өтүлүүчү тексттин мазмунуна жараша даяр материал сабактын тийиштүү этабында колдонулат да, мугалимдин жардамы менен мааниси чечмеленип, тарбиялык мааниси аныкталат.

⁴⁰ Закиров С. Кыргыз санжырасы.— Б., 1996, —340-б.

Элдик накыл көптерди мазмунуна жараза болжол менен тәмән-дегүдәй тематикалар бойонча бөлүштүрүүгө болот:

- эмгекти сүйүгө тарбиялоо;
- эл намысын коргоо, патриоттук сезим-туюмга үндөө;
- адеп-ахлахтык сапаттарды калыптандыруу;
- адил-чечен сездүүлүккө тарбиялоо;
- мейманостукка чакыруу;
- чынчылдыкка үйрөтүү;
- кайраттуу, бекем болууга тарбиялоо;
- элдердин достугуна үндөө;
- илим-билимге чакыруу;
- түрдүү өнөрлүү болууга чакыруу.

Мындан сырткары, элдик накыл көптерди айтылыш максатына, мотивине жараза талдап, аны тәмәндөгүдәй типтерге ажыратууга мүмкүн болор эле: тыюу сездерүү, бата сездерүү, ырым сездерүү, баалоо сездерүү, каргыш сездерүү. М.:

- Көк чептүү үзбө боюң өспөй калат;
- Балапанды кармаба, колундун уусу өтөт;
- Улуу адамдын алдынан кыя етпө;
- Дастирконго улуулардан мурда кол салба;
- Тамак жегенде өзүндөн улуулардан мурда кол арчыба;
- Адамды карай түкүрбө, бетиңе сөөл чыгат;
- Бутунду учкаштырба, тизенди кучактаба, жалгыз каласың;
- Нанды тепсөлебе, убал болот;
- Биреө ыйлан жатса табалаба;
- Эртең менен жаман сөз сүйлөбө;
- Жаман сезден тилинди тый;
- Чымчыктын уясын бузба, каргайт;
- Жыланды елтүрбө, кунун кууйт;
- Ўйүңден жалан чыкса, ак чачып кой;
- Кумурсканын уясына тийбе;
- Бейитти колуң менен көрсөтпө;
- Бара жаткан отурганга, кичүү улууга, атчан жөөгө, жогору жактан келе жаткан тәмәндөн келе жатканга салам айтууга тийиш.

Бул сыйктуу элдик накыл сездер баланын сезимине күчтүү таасир берүү менен, сезсүз адамга же айбанга, же өзүн курчаган чейрөгө аяр мамиле жасоого чакырары шексиз.

Ырым сездерүү да адамдын дүйнөгө болгон мамилесин билдириүү менен, өзүнчө психо-лингвистикалык катмарды түзүп турат. М.:

- Жаңы туулган айды көргөндө,
- «Ай кордүм, аман көрдүм айдан аман, жылдан эсен бололу», — деп бата кылат.

• Кечинде төшөккө жатарында: «Жаттым тынч, жаздыгым кенч», — деп ез ичинен дуба кылат.

• Жыл ажыратарда, же мүчөл чыгарганда, арча түтөтүп аластан: «Алас-алас, бар балаадан, жок жалаадан калас», — деп ырымдайт;

• Жаш бала сыркоолоп калса, эм салып, арча же адышашман түтөтүп, «менин колум эмес Умай-энемдин, Баба-Атамдын колу», — деп ырым жасайт;

• Тамакка отурганда, «быссымылда, береке кудайымдын жолуна», — деп жүзүне бата тартат.

• Балага жаңы кийим кийизгенде, «кийимиң күзгө жетсин, озун жүзге жет», — деп ырымдайт.

• Наристени бешикке салганда да, “көзү жамандын көзүнөн сакта, тили жамандын сезүнөн сакта, Умай-Энең колдосун!” — деп ырымдап, бешигин аластант.

Үреөндү “быссымылда рахман рахним, ниети кайыр, мунусу — жетим-жесирге, мунусу — карып-мисирге, мунусу — сурамчы-тилемчиге, булары — саламчыга, булары — күрт-кумурскага, калганы — сизге, мага, бизге. Баба дыйкан колдосун, бардык ишти ондосун”, — деп себет. Бул сыйктуу адамды курчаган чейрөнү ыйык көрсөтүп, аны коргоо, сактоо, аяр мамиле кылуу сезимин пайда кылган элдик накыл сөздөр тилибизде арбын.

Кыргыз элинде бата берүү жалпы элдик тилде өзүнчө катмар болуу менен күнделүк турмушбузда кецири тарап, элибиздин жан дүйнөсүндө да өзгөчө орунду ээлейт. Ар кандай кырдаалга жараша ыраазылык билдириүү, ак тилегин айтып бата берүү же аксакал адамдардан, көпчүлүктөн бата тилөөнүн өзгөчө мааниси бар. Ошол себептүү элибизде “Жамғыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт” деген накыл айтылып калган.

Ал эми бата тилөө, бата берүү ар кандай учурда, кырдаалда айтылгандыктан, анын түрлөрү абдан көп, атан айтканда: жаңы баскан балага, жаңы келген келингэ, жолго чыкканда, дасторконго, колго суу куйганда, жаңы иш баштаганда ж.б. берген бата. М.:

• Жаңы баскан балага берилген батадан:

— Жараткан өзүн жалга, жалгагандан жанба, ыйман берип ылдыйда желе, ымыркайынды ырыска бөле ... Оомийин!

• Жолго чыгардагы берген батадан:

— Жорткон жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун! Жараткан өзү жар болуп, жаркырап-жайнап олжолуу кайт... Оомийин!

• Дасторконго берилген батадан:

— Аш бергенге баш берсин, узун өмүр жаш берсин, үйүндөн береке кетпесин, башыңа дөөлөт консун, ырысқың мол болсун!... Оомийин!

• Колго суу куйгандагы берген батадан:

— Кудай тилегици берсин, жаныңды темирден кылсын, келечегиң кең болсун, өмүрүң суудай узун болсун, өрүшүң жайык болсун, эч нерседен кем болбо!... Оомийин!

Бул бата берүү салты менен эзелтен ата-бабабыз ар кандай кырдаалда, ар кандай учурда биреөгө жакшылык тилеп, бата берип, жылуу сөзүн ыроолоону ыйык тутуп, анын негизинде жогорудагыдай ыйык сөздөр, орундуу айтылган ой-туюмдары пайда болгондугу көрүнүп турат. Ал сөздөр айткан адамдың сөзмердүгүн же, чечендигин гана эмес, анын ыйманын тазалыгын, маданияттуулугун, рухий саламаттыгынын абалын, ички сезим-туюмдарынын кендигин кошо туонткандыгын белгилей кетүүгө тийишпиз.

Сылкытыкты, маданияттуулукту билдириүүчү каражаттардын бири болгон баа берүү мүнөзүндөгү сөздөр да тилибизде өтө арбын. Мындан баа берүү сөздөрү адамды турмушка, чөйрөгө, ал тургай, өзүнө кыраакы мамиле кылууга чакыруу менен, сөздүн баасын туюуну калыптандырат. Мисалы, элибизде айтылып жүргөн накыл кепте алар темөндөгүдөй берилет:

* Дос үч түрдүү болот: досун, досундун досу, душманыңдын душманы.

* Душман дагы үч түрдүү болот: душманың, досундун душманы жана душманыңдын досу.

* Өтүнүч менен жардам сурагандын коргоочусу болуудан мыкты жакшылык жок.

* Атадан үч бала: атадан кем бала, атага тең бала жана атадан артык бала төрөлөт.

* Өмүр — күзгү сыйктуу, андан ар бир инсан өз жүзүн көре алат.

* Акылдуулук улуулукка, акылсыздык тек гана пастыкка жетелейт.

* Адеп — акыл менен ыймандын чырагы!

* Адам арам ииет менен эч качан бакыт-таалайга жетишпейт.

* Төрт нерсе бардыгы үчүн керек: ден соолук, мыкты кулк-мүнөз, чынчылдык жана адаптация.

* Мына бул он мыкты сапат адамга бакыт-таалай алыш келет: уяттуулук, адамгерчилик, ишеним, кичипейилдик, эмгекчилик, колу ачыктык, намыскөйлүк, аманатка жакшылык кылуу, адилеттик, мыкты мүнөз (электика, чечкиндүүлүк, кайраттуулук, тырыш-чаактык) ж.б.

Албетте, нарктуу сүйлөө ишмердиги элдик накыл кептерибизде жатканын байкоо кыйынга турбайт. Эми ушул элдик накылдарыбыздагы нарктуу сүйлөө ишмердигинен мисал тарталы.

Чындыгында, нарктуу сүйлөө ишмердигинин теги таалим-тарбияга алып барат. Андай болсо нарктуу сүйлөө — таалим-тарбиянын бир булагы. Таалим-тарбиянын улуттук булагы болгон элдик накыл кептерибиз тематикалык ар тарааптуулугу, көндиги, ички маанилик бүтүндүгү боюнча алсак, эң эле универсалдуу экендигин байкайбыз. Муну изилдөөчү С.Закиров да туура белгилеген жана «Кыргыз элинин макал-лакаптарын тематика боюнча классификацияодо тема тардык кылганы байкалат⁴¹ — деп жазганы бар. Анын универсалдуу тематикалык байлыгын А.Алимбеков да акыйкаттуу белгилеген.

Элдик накыл-кептер тарбиялык жагынан жеткиликтүү, логикалык жактан күчтүү, философиялык жактан мазмуну терең. Ал мындай күчкө накыл кептерибиз кандай белгилери менен эгедер? дегенде, алардын стилдик жана грамматикалык жактан түзүлүш өзгөчөлүгүнө айрыкча маани берилери байкалат.

Демек, накыл кептердин, т.а. макал-лакаптын, учкул сөздүн, бата, ырым сөздөрүнүн логикалык, маданий эстетикалык, мазмундук-этикалык күчү — алардын стилдик жана грамматикалык түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу экендигине сабакта өзгөчө басым коюубуз зарыл. Бул оюубузду изилдөөчү С.Иптаровдун ою да коштоп, ал «Манас» эпосунун керемет сөз каражаттары тууралуу айтып келип, элибиз «философиялык, эстетикалык жана лингвистикалык шайкештиктин дүйнөлүк маданияттагы өзгөчө бир уникалдуу феноменди жараткандыгын»⁴² туура белгилегени бар.

Мектепте мугалим балдарга алиппе, кыргыз тили жана адабий окуу сабактарында накыл кептер туурасында мазмундук-лингвистикалык талдоо жүргүзүүдө, биринчиден, анын тарбиялык мааниси, багыттары туурасында түшүнүк берүү менен, экинчиден, анын жогоруда айтылгандай, лингвистикалык табиятын, стилдик жагдайларын, грамматикалык түзүлүшүн, фонетикалык табияты жактан угумдуулугун да өтүлгөн темага жараша талдап өтөрү шексиз. Бирок көпчүлүк убакта сабакта накыл кептердин лингвистикалык жагына көңүл коюу менен гана чектелүү эң эле өкүнүчтүү. Окуу китептерин талдай келгенибизде да, аларда темаларга гана ылайык, анын грамматикалык мунезүнө жараша табышмактар, элдик ыр, макал-лакаптар, жанылмачтар берилген, бирок алардагы тарбиялык маани түк эске алынбастан, грамматикалык, фонетикалык талдоолор менен гана чектелген ташырмалар коюлуп келет.

⁴¹ Закиров С., аталган эмгеги, 62–6.

⁴² Иптаров С., Кечмөн элдин өчпес жомогу, китепте: Кыргыз эл педагогикасы: изилдөөлөр, табылгалар, –Б, 1998, 23-б.

Мына ошол элдик дидактикалык чыгармалар менен кыргыз тили сабагында иш жүргүзүүдө, аларга грамматикалык-мазмундук талдоо жүргүзүүдө эч качан элдик педагогикалык маданият, элибиздин менталиитетинин мүнөздүү белгилери туурасында таанытуучу мүнөздөгү талдоо-аңгеме иштерин да бирдикте жүргүзүү кажет.

Изилдеп, талдап келсек, мындай накыл кептердин куру-бекер айтылбагандыгына, алардын ар биригин турмуштук тамыры теренде экендигине ишенебиз. Буларды бүгүн да кенже балдарга мектепте үйрөтүүнүн педагогикалык зор мааниси бар. Аларды алишпе, кыргыз тили жана адабий окуу сабактарында негизги тексттер катары пайдалануу жакшы натыйжа берери шексиз.

Жалпысынан алганда, накыл кептердин табиятына карасак, алар үйдөгү жаш балага, тамак-ашка, мал-жанга, үй тиричилигине, кийим-кечеге, жүрүм-турумга, идиш-аякка, убакыт, маал-мезгилге, жакшылык-жамандыкка, табиятка жана ден соолукка байланыштуу айтылып, бай тематикага ээ.

Алардын баары төмөндө аталған тематикадагы түшүнүктөргө карата баланын мамиле адебин калыптандырууга багытталган. Ошондуктан накыл кептердин мына ушул ырым сездерү деп аталган түрүн өз ара бир нече тармакка классификациялап көрөлү:

1. Жаш балдарга байланыштуу айтылган накыл кептер;
2. Тамак-ашка байланыштуу айтылгандар;
3. Мал-жанга, үй айбандарына байланыштуу айтылгандар;
4. Үй тиричилигине байланыштуу айтылгандар;
5. Кийим-кечеге байланыштуу айтылгандар;
6. Жүрүм-турум жана мамиле адебине байланыштуу айтылгандар;
7. Идиш-аякка байланыштуу айтылгандар;
8. Убакытка байланыштуу айтылгандар;
9. Жакшылык-жамандыкка байланыштуу айтылгандар;
10. Табиятка байланыштуу айтылгандар;
11. Ден соолукка байланыштуу айтылгандар.

Булардын ар биринин урпакка адеп-ахлактык тарбия берүүдөгү маани-мазмунун чечмелесек теренге кетет. Аларда А.Алимбековдун сезү менен айтсак: «инсанга коомдогу адамдардын жашоо образындагы жакшы нерселерди өрнөк катары туюмдап, терс көрүнүштөрдөн оолак болуу талабы осуяллатат»⁴³.

Элдик мындай таалим-тарбия сездерүн жыйнаган К.Жетимишибаев менен Р.Масыракуновдор да «Санжыра санаты» аттуу китепчесиндеги «Ырым-жырымдар жөнүндө» деген атальш менен топтогон элдик накыл кептерде буйруу жана ырым маанисиндеги 150 ден ашык накыл кепти чогулткан. Алардын ар бири – элдик педагогикалык салтка айланып,

⁴³ Алимбеков А., Кыргыз этнопедагогикасы. –Б., 1996, 41-б.

элдин менчиги болуп калган, мазмунунда нагыз элдик идеялар чөгө-рүлгөн, ар качан күндөлүк турмушта даяр каражат сөз катары колдонулуучу ыйык түшүнүктөр. Эл мына ошондой педагогикалык маниманызы терен накыл сөздөр менен урпактарды адеп-ахлакка чакырган.

Жогорудагылардың ичинен жаш балага карата айтылган төмөндөгүдөй ырым сөздөрү: бешикти куру терметтө, бешикти бутун менен терметтө, бешикти тээп отурба, наристе баланы көп карабайт, баланын бешигин жабуусуз калтыrbайт, уктап жаткан баланы башка жерге которуп жатыrbайт, жаш баланы кош алаканга салып көтөрбөйт, тили чыга элек баланы күзгүгө каранттайт, тили чыга элек баланын кийимин жылдыздуу түнгө калтыrbайт, наристе баланы кол менен салмактап ченебайт, балага сук-суктап тамак бербейт ... ж.б. сөздөрдүн мааниси етө теренде.

Бул сыйктуу сөздөрдүн элдик насыят катары айтылып калуу себеби элдик этикалык-маданий мамиле гана эмес, анын философиялык-мистикалык ой-жорууларга да байланыштуу. Элдин ишенимиде бала бөлөнүп, термелген бешик, ал бала бешиктен чыкканча (басып, тушоосу кесилип, бешикке бөлөнбей калганча) куру термелссе, жамандык катары көрүнгөн. Тактап айтканда, аман-эсен бала бешиктен жөн эле чыгарылбайт, ырым менен белөнүп, ырым менен чыгарылат, андыктан ал куру да терметилбеши керек. Бала аман-эсен болсо, бешик да ата-эненин көзүнө сүйкүмдүү көрүнүп, үйдөгү эн ыйык буюм катары каастарлана үйдүн төрүнде турат. Эгер, кокус, наристе бала чарчап калса, бешик куру калып, көзгө эн эле аянычтуу, ал тургай, сук көрүнүп, аны көргөндө эненин кош эмчектери сыйздал, кайгысы эки эселенген. Бешик да терметилбей, үстүнө жабуусу жабылбай, көңүлдөн четте калган. Ошондуктан наристе бала жаткан арча бешикти бут менен теппе, бут менен терметтө, бешикке ёбектөп жатпагын – деп буйруу иретинде ырым көптөрүн насаат кылган.

Анан да, медицинанын адамдын сырткы тулкусун кантап, аны ар кандай дарттардан коргоп турган биоэнергия, биоталаа түуралуу элибиздин мурда эле маалыматы болгонун «киринелөө» сыйктуу ырымдан улам билебиз. Сыркоолоп калган баланы туз, арча менен киренелеп, бүткүл денесин сылап, «чык, кирене, чык, сени наристе балам котөрө албайт, чык кирене, чык, түндө жойлогон түлкүгө бар, абалап үргөн итке бар, асманда учкан күшкө бар, чык, кирене, чык» деп ырым сөздөрүн айтышкан. Ошондо, арчанын жыгытын чыгарып, түнү менен ысырыктап, илешкен микробдор болсо кууп, денени бир нече ирет сылап, бузулган биоэнергияны калыбына келтиришкен. Ошондо гана наристе бала сыркоолбой, баш кетөрүп, ден соолугу онолот.

Бул наристе баланы чоң киши (биоэнергиясы күчтүү) көңүл коюп, назар салып карап койгонунун себеби экенин элдик медицина жакшы түшүндүрөт. Анткени биоэнергиясы чабал, жаш наристени чоң адамдын назарынан «чыккан» «бузук» биоток аны жабырланткан. Ошондуктан эл

«жаш баланы көп назар салып карабайт, көзүн тиет» деп, аны коргоп, сактаган, дөн соолугу жөнүндө кам көргөн.

Тамак-ашка байланышту ырым жана буйрук маанисіндеги накыл сөздөрдүн маани-мазмуну жогорудағыдан кем эмес. Элде дасторконго, наңга өзгөчө маани берилip бааланган. Бир ууртам суу да, бир сыйндырым наң да адам ырысқысы катары эсептелинген. Үйгө келген адам «күттүү үйдөн кур чыкпайт» делинип, ак ооз тийгизилген, наң сунулган. Үйдүн жанынан өтүп бараткан адамды да, «ырысқылуу» үйдүн жанынан куру ооз өтпейт делинип ырым катары даам ооз тийгизилген. Үйүне жакын коңшу болуп кечүп келгендерди өрүлүктөп аздектешкен. Алдына келген ашты күттүрүп, башка ишке алаксыганды да элибиз жактырбаган. «Алдыга келген ырысқыны күттүрбейт» деп эскерткен. Ал гана эмес, күткөн адамы убагында келбей калса, ага койгоң тамакты ошол кишиге гана берүүгө аракет кылган, ошол үчүн «биреөгө койгон ырысқыны башкага бербейт» деп накыл калтырган. Дасторконду тетири салууну да туура көргөн эмес. Ал дасторкон үстүндөгү ырысқыны төгүп таштайт делинген. Дасторконду тепсеп өтүү жүрүм-турумдагы эң эле барып турган осолдук, чекилик катары бааланган. Таанышпы, бейтаа-нышпы, киши келатса, «тамакты катпайт» деп, тоолук эл эч кимден тамак-ашын аябаган, меймандос болгон.

Тамактанган соң, үйдүн эң кичүүсүнө үй ээси бата тиlegen. Аксакал адам ага алакан жайып бата берген. Элибиз эч качан куру дасторконго бата тиlegen эмес. Ошол үчүн «куру дасторконго бата тилебейт» деп накыл калтырган. Үйдө кимдер болсо, түгөл дасторконго чогуу отурган. Карды ачып турса да, аксакалдан озунуп тамакка кол салуу нарксыздык катары эсептелген. Ошол учун, «тамакка озунуп кол салгандан курсак тооп кетпейт» деп айтылган.

Ак төгүлсө, т.а. айран, сүт, кымыз төгүлсө, жакага сүртүп ырымдачу.

Наң элибизде тамак-аштын ичинде өзгөчө бааланып, бар ырысқынын башаты деп эсептелген. Буга элибизде күн сайын кенже балдарга элдик бузулбас эреже катары айтылып, наңды тепсебейт, наңды аттап өтпейт, наңды үзүп жебейт, тамак жээрдөн мурда наңдан ооз тиет, наңды көмкөрөсүнөн таштабайт, кир кол менен наңды кармабайт деп эскертилген. Наңдын күкүмүн жерге тепсендиге таштаба, наңды тен белүп сыйндырса ырысқы үйгө тен болот, наңды ыргытыш бербейт деп, тетири-синче кылгандарды кату тыйышкан.

Мындаидай элдик эреже-жоболор менен урпактарга таалим-тарбия берүү улуулардын негизги милдети катары кабыл алынган. Ошондуктан, мындаидай ырым-жырым сөздөрүн да «Алиппе», «Кыргыз тили» жана «Адабий окуу» китептерине кийирип, сабакта талдан үйрөтүлсө, андан жакшы натыйжаларды гана күтүүгө болот.

Төрт түлүк малдын ичинен жылкы өзгөчө бааланган. «Ат, аттан кийин жат», «Ат сыйлаган жөө калбас»—деп накыл кылып, аны жакшылап асырап күтүүгө чакырган. Атты «адамдын канаты» деп баалап, аны менен каалаган жерине жеткен, качса кутулган, кууса жеткен. Жигиттин бир мактандычы жакшы аты болгон. Жакшы ат жигитти жолго калтырбаган, намыс алып берген. Ошондуктан жылкы малы тууралуу урпакка көнтөгөн насаат көптерди калтырган.

Минген атынды башка чаппа, чапсан жолундан адашасың деп элдик саяпперлер атты күтө билүүгө, аздектеп мине билүүгө үндөгөн. Мунун негизинде, атты күтө билүүнүн маданияты да, ырым-жырым салты да жаткандыгын байкабай коуюга болбайт. Ээрge тетири минүүгө да балдарга тыюу салышкан. Мында ээrdин кашы туура түз жолго багытталып турганын, а эгер тетири карап отурса, баланын жолу тетири бolorун алдыртан эскертип турганын туюуга болот. Ал тургай, минген аттын жалына бут чыгаруу да кесирленүүнүн, аттын ыйык жалын булгоо, тебелеп-тепселеөнүн белгиси катары көрүп, ага тыюу кылышкан.

Үй тиричилигине байланыштуу айтылган ырым-жырым сөздөрү да өтө көп. Алар балдарды күндөлүк турмуш-тиричиликтин маданиятына чакырган элдик эреже-жоболордун өзү экени жалган эмес. Ал эреже-жоболор жаш чагынан тарта балдарга да, кыздарга да күн сайын милдеттүү аткарылууга тийиш болгон элдик педагогикалык кодекстер катары кабыл алынган. Анда элдик ырым-жырым салты да, аны сөзсүз аткарууга үндөгөн буйруу да, насыят да, тыюу мүнөзүндөгү сөздөр көп.

Тоолук кыргыз элинин бүткүл турмушу боз үйдө өтүп, бардык турмуш-тиричилиги аны менен байланыштуу болгон. Боз үй, анын босого-таягы, уук-түндүгү, улагасы менен коломтосу, деги койчу, бардыгы элдин ыйык ой-сезимдери менен ажырагыс байланышкан предметтер болгон. Босого үйдүн кире бериш жери гана эмес, ал үйдүн бедели, жакшылык, ырысъы кире турган астанасы катары эсептелинген. Ошондуктан босогону бышык жыгачтан бекем кылып жасап, оймолоп кооздоп, каалга коюшкан. Үйгө келген адам ал үйдүн босогосу менен түндүгүн сыйлоого тийиш болгон. Келген адам үйдүн ээсин сыйласа, жакшы пейил, ак ниети менен келсе, босогону тебелебей он буту менен аттап кириүүгө тийиш болгон. Үйдөн жакшы ниети менен дос-туутган адам катары чыгып кетип жатса, үйдүн босогосун төпсөбөй чыгууга милдеттүү деп эсептелинген. Ошол үчүн босогону тепсеп же, кулачтап туруу элде өөн учуралган. Алар үйдүн беделин кемсингүү жана үйгө келаткан ырысъыны тосуу катары туюнулган. Ыйык саналган коломтонун күлүн чачуу да тоолуктарга жосунсуз жорук деп кабылданган.

Мунун баары «босогону басып турба, босогону кулачтабайт, коломтонун күлүн чачпайт, коломтого суу куйбайт, босогону басып кирбейт же, босогону ныгыра басып үйден чыкпайт – деп катуу эскертуү иретинде урпакка накыл кеп калган.

Элибиз ынтымакты, достукту, адамга ак ниет, ак пейил менен мамиле жасоону, ичи таза изги карым-каташты жактаган. Кыргыз эли меймандос болгон, келген байтаанышы, таанышы кабагын жазып тосуп алган, адамга толеранттуу мамиле жасап, чыр-чатасты алдын алыш, эгер чыр-чатач чыга турган болсо, аны ынтымак менен, келишим мамиле чечүүнү урпактарга мурас кылган.

Мындай мамиленин эреже-жоболору да элдик педагогикалык салтка айланган, кагазга жазылбаса да, күндөлүк турмуш-тиричилікке эреже-норма катары бекем сиңген.

Алар: «шыпыргы менен адамга тап бербейт, балта, бычак жана мылтыктын анты бар, алар менен адамга курулай ойноп каратпайт, кишиге муздак суу чачпайт, уйғо конок келатканда үй шыпырбайт, итти «кет» дебейт, кир жууганга даярдалган суудан адамга (ичүүгө) берилбейт» ж.б. деген накыл кептердин айтылуусуна негиз болгон.

Кийим-кечеге байланыштуу айтылып, муундан-муунга отуп унтуулбай келаткан ырым сөздөрү да эске алалык. Атап айтканда, баш кийимди тетири каратып кийбейт, баш кийимин сатпайт, белекке бербейт, тегеретип ойнобойт, баш кийимди тепсебейт – деген насаат кептер адамдын ыйык нерсеси – анын алтын башы деп эсептелинип, баш кийим мына ошол алтын баш менен тен баалангандыктан айтылып калгандыгы бекер эмес.

Мындай элдик педагогикалык мааниси терең накыл кептердин жүрүм-турумга жана мамиле адебине байланыштуу айтылгандары да эң көп. Алар езгөчө эле жүрүм-турум адебинин бүтүндөй бир системасын түзүп тургансыйт.

Мисалга тарталык: биринчиден, адамдын өзүн-өзү алыш жүрүсүнө байланышкан сөздөр: куру-бекер бейрөк таянып турбайт; жети атасын унуткан – жетесиз; бар буюмду кор кармабайт; бирөөнү кордосон, өзүн башка бирөөгө кор болосун; жаткан адамдын башын аттабайт; алынган чачты тепсендиге таштабайт; эл отурганда бөлүнүп тикелей турбайт; мұрзөнү соөмөй менен көргөзбөйт; мұрзөнүн жанында күлбейт карыптын карғышына калба; тамак жеп жатканда жер таянып отурбайт; ооз-кесир сүйлөбө, ичер сууга түкүрбө.

Экинчиден, бирөөгө мамиле жасоодо эскертилип айтылган сөздөр: адамды ийниген баспа (өзүндөн төмөн санаба дегени), адамдын башынан жаздыкты сууруп алба (өлгөн адамдын гана башынан жаздыкты сууруп алат), жакын адамга муздак суу чачпайт (суудай муздак болуп сууп каласың дегени), жаткан адамдын башынан аттап өтпейт, адамдарды малча санабайт, босогодон өйүз-бүйүз туруп учурашпайт ... ж.б.

Идиш-аяктар да тоолук элдин ишениминде адамдын ырысынына жараша жараган ыйык буюм катары бааланган. Андай болгон соң аларга байланыштуу да накыл кептердин айтылуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Атап айтканда, идиш-аякка түкүрбө, бутуң менен

теппе деп айтып, ырысқыңа түкүрбө, ырысқынды теппе – деп эскерткен. Жаңы сатып алған идиш да өз ырысқысы менен келет деген ишенимде, «жоңы сатып келген идишке жуубай аш күят» деп накыл калтырган.

Тоодо көчмөндүү турмушта жашаган элибиздин бүткүл турмуш табият менен ажырагыс өткөн. Жылдын ар кыл мезгили, айдын тогоолдору, күн менен тундун тенелген учурлары, жуманын күндерүү, күндүн убактылары элибиздин турмушу, эмгеги учун өз-өз үлүшү, кызматы, орду болгон. Алардын ар бири адам турмушу учун маанилүү, берер берекеси бар. Дүйнөнүн бүткөн күнү – дүйшөмбү деп, дүйшөмбү күндү өзгөчө баалашкан. Шаршемби – женил күн деп, ар кандай иштерди бүтсүн деп, ошол күнү жасашкан. Жума күн – оор күн катары эсептелинген да, бул күнү көп ишти жасашкан эмес. Иштин башы ишемби деп, маанилүү ишти ушул күнү башташкан.

Жаз менен күз, жай менен кыш тоолуктардын турмушунда өзгөчө орчуңдуу мезгил экени маалым. Ошол учун тоолуктар «Жаз – жарыш, жай – береке, күз – киреше, кыш – чыгаша» деп мұнәздөп, «Жазда чекеси тердебегендин кышта чекеси жылыбайт» – деп накыл кылышкан.

Ал эми күндүн убакыттарына байланышкан сөздөрдүн ырымжырым мұназәдегүлөрү көп, т.а. таң азанда бала жөнсүз ыйлабайт деп, балдарды тыйган. Кечинде оорулуунун акыбалын сурабайт деп, түш оогон соң оорулуу адамды көрүп барууну ылайык көргөн эмес. Түштү да эртең менен жорутушкан, караңгыда түш айтпайт да, жорубайт да деп эсептешкен. Демек, кечинде, караңгыда, күн батып баратканда же «түндө шайтан жойлоп жүргөндө» андай жакшы ниет иштерге жолтоо болот дешип ырымдашкан. Кеч күүгүмдө (беймаал убакта, күн батып баратканда) жатпайт деп, балдарды жаткырган эмес. Ал эми танды (эртең менен) өтө жакшы үмүт-тилектер менен байланыштырышкан да танкы наарды (ырысқыны) таштаба, күн чыкканча уктаба, ырысқындан куркаласып деп накыл калтырышкан.

Табияттагы түркүн көрүнүш адамдын турмушу менен ажырагыс экенин түшүнгөн элибиз, ага гуманисттик мамиле жасоого чакырган. Бул биринчиден. Экинчиден, мында гуманисттик мамиле гана эмес, табиятка туура эмес мамиленин арты жакшылыкка алып барбайт деп ишенишкен да, ага астейдил карым-катыш жасоо идеясы ошондон улам калыштанган.

Мисалы, көк чөпту үзбө, боюң өспөй калат, кумурсканын уюгун бузба, сенин да үйүн бузулат, чымчыктын уясын бузба, каргайт, ондоп койсоң батасын берет–деп үйреткөн. Мында сөздөр ушул калыбында бузулбай айтылгандыгын да айта кетүүбүз абзел. Анан да, учурда адамга зыян келтирүүчү, же болбосо, адам турмушу менен анчейин байланышы жок макулуктарга да астейдил мамиле жасоого үндөгөн сөздөр ойлонтпой койбийт. Мисалы, чаклаган жылан өлбөсүн деп тоолук эл учун канчалык коркунучтуу уулуу макулук болуп турса да, зыян келтирбegen соң

өлтүрбөй, алдынан чыкса, ак чачып (ун, айран, сүт) узатышкан. «Баканы өлтүрбө, бети-колун бакадай чаар болуп калат» – деп эсептешкен.

Ден соолукка байланыштуу айтылган ырым сөздөрү балдардын дени сак болушун тилоо жана аны сактоого, соо кезде ден соолук учун кам көрүүгө, соо жанды оору дебегенге, кесирлик кылбоого үндөгөн. Ошол учун соо жанынды оору дебе (ооруп каласың), бутунду жөнү жок тушаба (тушалып каласың), колунду байлаба (байланып калат) деп ырымдашкан. Бала «бир жерим ооруп жатат» десе, «бала деген оорубайт» деп, алардын ден соолугун психологиялык жактан коргоого кам көрушкөн.

Чындығында, эл адабиятынын мындай үлгүлөрүн мектепте окуп-үйрөнүү беш компоненттен турат:

- бириңчилен, ал урпактардын дүйнө таануусун түптеөчү каражат;
- экинчилен, элдик таалым-тарбия берүүчү функциясы кичүүлөр учун улуу сабак, улуулардын турмуштук тажрыйбасы катары баалуу;
- үчүнчүдөн, ал балдардын көз карашына, ички дүйнөсүнүнө, курагына жана кызыкчылыгына жараша окурмандык кызыкчылыгын калыптандыруучу каражат;
- төртүнчүдөн, кебин естүрүүнүн жана байытуунун негизги материалы;
- бешинчилен, бүгүнкү күндө мектепте эне тили сабагында балдар фольклору боюнча адабий билимин естүрүүчү адабий факт катары биле жүрүүчү компетенцияны калыптандыруу жагы да маанилүү.

Кептин эмоционалдуулугу, жагдайга жараша эмоционалдуу сүйлөө ишмердиги

Кеп мааниси аны билип, айтып коюуда эмес, тишелүү сабакта ылайыгы менен колдоно билүүдө жатат. Тактап айтканда, эгер кыргыз тили сабагында мугалим сабактын рухий маданиятты калыптандыруучулук мазмунун терендөтүү максатында ынгайлую учурларда колдоно билсе, баланын адамгерчилек сапатынын пайдубалына өз маалында салым кошкон борол эле. Ушул сыйктуу материалдардын, же атайын көнүгүүлөрдүн окуу китеңтеринде жоктугу мындай кеп адебине окуучуларды үйрөтүү проблемасын чечүүдө мугалимге кыйынчылык келтирбей койбойт.

Кыргыз тилинин лексикасында жогоруда белгиленген каргыш сөздөрү да жок эмес. Элибиз мындай эмоционалдуу сөздөргө өзгөчө сактык менен мамиле кылышкан, аны бейтартип эле көрүнгөн учурда, көрүнгөн эле адамга карата айта бербеген. Ал элибиздин башынан өткөн оор турмуш, андагы түрдүү кырдаалдар, жоокердик замандагы кас душмандар менен кагылыш, ж.б. менен байланыштуу гана айтылганын эске

салсак болот. Ал эми, кээ адамдар жөнү жок бири-бирине каргыш айтып урушуп-талашканда, аны эстүү-баштуу адамдар катуу тыып, “Каргышың өз башына көрүнсүн”, “Өз башынды жут” дешип, анын сезүнөн да катуу, таасирдүү айтып, жооп кылышкан.

Мындай, каргыш сөздөрүн күндөлүк речте колдонбоону башка бирөөдөн талап кылуу, же өзүн андай орунсуз жаман сөздөн оолак кылуу да нагыз кеп адебин, сөз маданиятын сактоону эске салат. Демек, сез маданиятын элибиз чеченник же куюлушкан кооз сүйлөмдер менен гана билдириүү эмес, сөз адебинин ченеминде да түшүнүшкөнү —анын уулуулугу жана рухунун бай, таза экендигинин белгиси болмокчу.

Сөздүн мындай таасири байкаган адамга көбүнчө адабий тексттерден, жомоктордон, уламыштардан даана көрүнөт. Ошондуктан жогоrudагыдай максатта окуучулар менен иш жүргүзүүдө биз, сөзсүз түрдө, көркөм адабий үлгүлөрдүү: ырларды, жомокторду, ангемелерди жана элдик накыл көптөрдү колдонуубуз кежет.

Көркөм текстте гана сөздүн күчү өзгөчө байкалат. Ачткени сез көркөм чыгармада биз жогоруда кеп кылганда контексте жаңы категорияга етүп өзгөрүп, карапайым сөзгө караганда анын эстетикалык, эмоционалдык таасири күчтүү туюлат. Андай учурда, контексттерде бир тыбыштын, муундун, мүчөнүн, басымдын, сөздөрдүн, ал тургай, бүтүндей сүйлөмдердүн эстетикалык таасири ачылат.

Мисалы:

Эрте туруп, бөбөкжан,

Мектебице бара кой. (Ж.Тынымсентова, “Бөбөкжан”);

Мен ыйласам соорткон

Күндө мени ойноткон,

Менин гана апакем, апакем! (Н.Жаркынбаев, “Апакем”)

Бул ыр сантарында **бөбөкжан, апакем** деп, бирде баланы, бирде энени сүйүп сыппаттап, жөн эле сыппаттабай, адамдар арасында өзгөчө бааланууга тийиш болгон сезим аркылуу эне менен баланын ортосундагы ажырагыс эмоционалдык байланышты туюнтуу менен, жетине албай, ага болгон тартылуунун күчү кандај экенин билгизип отурат. Эгерде жөн гана

Эрте туруп, эй бөбөк,

Жөногүнүң мектепке. же болбосо,

Мен ыйласам соорткон,

Күндө мени ойноткон,

Менин апам! — деп койсо деле болмок, бирок бири-бирине чексиз

сүйүсү бар эне менен баланын ортосундагы мамилени минтип ырдоого мүмкүн эмес экенин окуучулардын баа берүүлөрү да далилдейт. Ырдын биринчи вариантында эне баласын “**бөбөкжан**”, “**бара кой**” деп эркелетип, энелик мээримин төгүп жатышы баланын кубанычтуу ойгонуп, окууга көнүлү көтөрүңкү болуп баруусуна шарт түзөт. Баланын энесине

болжон жакшы көрүү сезими, “менин гана апакем” деген саптарда баарынан өзүнүн энеси эң мээримдүү экендиги айтылган. Ал эми экинчи вариантында “эй бөбөк”, “тургунун” деген одоно айтылган сөз уйкудан жаңы эле ойгонгон баланын көңүлүн оорутуп, жагымсыз таасир калтырат. “Менин апам”, деген ыр саптарында бала энеси жөнүндө жөн гана апасы экендигин айтту менен, ага болгон өзгөчө сезим байкалбайт. Биздин оюбузча, эне баланын ортосунда дайыма жылуу сезим, бири-бирине болгон ыйык мамиле болууга тийиш — деп жазышат.

Демек, мындай ырлар менен, бириңчилен, эң жакын көргөн адамга кандайча назик, маданияттуу, көнүлдөгү ыйык сезимди билдириүүчү сөздү айтып, сөз маданиятына үндеөгө, экинчилен, адамга урмат-сый менен мамиле кылуу, аларды аздектөөгө чакыруу менен, ыймандуулукка багыт берүүгө, үчүнчүдөн, сөздөгү назиктики, уккулуктуулукту, ички жумшак сезимталдыкты, бири-бирине болгон чексиз сүйүүнүн табын туюп, ырлардагы жумшак ыргак, ритм, рифма, поэтикалык ой менен эстетикалык эргүү тартуулоого болот.

Дагы мисал катары “жейм” деген бир эле сөздүн мааниси жагынан ар башка болгон сүйлөмдөрдө колдонулушун карап көрөлү:

Бала апасына: — “Апа, наан жейм”, — деп эркелеп кайрылды.

Эй эчки, мен сени жейм... (жомоктогу карышкырдын сөзү) Бул эки сүйлөмдөгү колдонулган “жейм” деген сөз кандай максатта, кандай мааниде, кандай тон, ун менен айтЫЛДЫ? “Жейм” деген этиш сезүнүн лексикалык мааниси бир болгону менен ал контексте жаңы мазмунга, өзүнчө ыргакка, өзүнчө эмоциалдык “боёкчого” ээ болду.

Окуучулар бириңчи сүйлөмдө бала наан жегиси келгенин апасына эркелеп, назик ун менен, бир жагы сурануу иретинде айтып жатса, экинчи сүйлөмдө карышкырдын табиятына мүнөздүү болгон жырткычтык, оройлук, зордук сыйктуу касиеттер даана байкалыш турарын билдириши. Ушундан улам—сүйлөө маданияты коммуникативдик сапаты жана айтЫЛЫШ максатынын параметрлерине жараша адамга гана таандык болгон адеп-ыймандын бир белгисин көрсөтөрү анык экендигине ынанабыз.

Мындай мисалдар күндөлүк турмушубузда жана көркөм адабиятта эң эле көп көздешет. Максат мына ошондой көрүнүштөрдү, тактап айтканда, кептин эмоционалдык, эстетикалык-этикалык мазмунун чагылдырган мисалдарды көлтириүү менен, кыргыз тили сабагында балдардын тил маданияты боюнча түшүнүктөрүн көңейтүү болуп саналат.

Кептин тактыгы, так сүйлөө ишмердиги

Кеп маданиятынын коммуникативдик сапаттарынын бири болгон анын тактыгы сүйлөмдөгү айтЫЛГАН ойдун турмуш чындыгы менен

байланыштуулугу, илимий маалыматтарынын тактыгы (чындыгы)⁴⁴ менен мунөздөлөт. Кептин тактыгынын мүнөздөмөсүн анын сырткы түзүлүшүнө карата эмес, ички мазмунуна карата аныктоого болот. Демек, айтылган же жазылган кептин тактыгын илимий, турмуштук жана көркөм чындыктын фактылары тастыктайт десек болчудай.

Мында илимий чындык—кеп менен турмуштук чындыктын айын байланышынан көрүнөт. Окуу китептердеги эрежелер буга чейин далилденген илимий тактыктын чегинде, мисалдардагы маалыматтар айын, так туура болуусу зарыл. Кеп маданиятын калыптандырууда окуучуларды кептин тактыгына көнүктүрүү боюнча иштердин системасын түзүү, бул жагдайда ишти окуу китептин езүнөн баштоо керек экендигине биздин байкоолорубуз ынандырды. 1980-жылдардын аягынан эле ушул маселелер боюнча басма сөз беттеринде “Окуу китеbi талапка жооп береби” деген темада талкуу жүрүп, окумуштуулар С.Рысбаев, А.Осмонкулов жана мектепте иштеген мугалимдер Б.Акматов, К.Назаров, А.Токсонбаев, С. Байбосунов, А.Сапарбаевдер учурда **кыргыз** тили боюнча окуу китептериндеги бир беткейлүүлүк, методикалык аппараттын жардышыгы менен бирге, тексттердин, көнүгүүлөрдүн түзүлүшү талапка жооп бербей тургандыктары жөнүндө айтышкан. Кийинчөрээк айтылган сын пикирлер эске алыныш, окуу китептери кайрадан өркүндөтүлүп түзүлгөн. Окуу китеbi окуучу билим алуучу негизги курал болгондуктан, андагы тексттерде, сүйлөмдөрдө айтылган фактылар турмуш чындыгы менен дал келиши талапка ылайыктуу. М.:

1. **Күнгө караганда массивдүүлүгү жана кубаттуулугу боюнча башка планеталар да бар.** (“Жеткинчек” газетасына)

2. **Илгери, илгери бир чыпалак бала болуптур. Чыпалак бала чыпалактай эле экен...** Адегенде ал тоону, аナン карышкырды жутуп алыптыр.

Көрүнүп тургандай, биринчи мисалдагы айтылган факты чындыкка жакын экендиги жалпыга маалым, ал бир ирет үстүртөн окуганда, ошондой болуусу ыктымал. Анткени күндөн да чоң массадагы планеталар бар. Бирок ошол ой ушул сүйлөмдө так берилди? Сүйлөмдүн маанисине кылдат караган адамга, күндөн да **массасы боюнча** деген сөздөн кийин **чоң** деген сөз калтырылып кеткен да, ойдун так берилбегендиги байкалат.

Ал эми экинчи мисалдагы фактыны талдасак, балдар учун жазылган аңгемедеги кичинекей бала (каарман) жомоктун сюжетин так билбендиктен, жаңылыш маалыматты айтып жатканы көрүнүп турат. Ошол себептүү ал бир нече фактыларды унугтта калтырган да, жыйынтыгындағы эсine түшкөн айрым сүйлөмдердүй айта салган. Ошентип алар бири-

⁴⁴ Головин Б.Н. Основы культуры речи.—М., 1988, —124-125-66.

бирине дал келбей, айтылган фактылар бири-бирине кайчы келип, кептин так эмес айтылгандыгы ачык байкалып турат.

Демек, сүйлөмдө окуучу, биринчиден, жомоктун мазмунун жакшы билбейт, экинчиден, жомокту түшүнүктүү айтып берүү учун лексикалык каражаттар жетишсиз, колдонулган сөздөр жомоктун мазмунуна туура келгени менен, орду менен пайдаланылбаган, ошол себептүү орунсуз кайталоого жол берилген деп жыйынтык чыгарууга болот.

Ал эми экинчи сүйлөмдөгүдөй орунсуз кайталоого жол бербөө үчүн, окуучунун кыргыз тилинин синонимдик катарын өздөштүрүүсү да өзгөчө мааниге ээ экендигин белгилөөгө болот. Адатта, кептин сапаты жөнүндө айтканда, баарыдан мурда текстте тилдик каражаттар туура колдонулдубу, лексикалык норма туура сакталдыбы, б.а. колдонулган сөздөр тексттин мазмунуна туура келгендигине көңүл бурулууга тийиш.⁴⁵

Б.Н.Головин кептин тактыгын камсыз кылуучу төмөндөгүдөй жагдайларды белгилеп етөт:

- Тилдин синонимдик катарын өздөштүрүү;
- Кептеги ойдун так эместигине көңүл буруу;
- Көп маанилүү сөздөрдү орундуу колдонуу;
- Омонимдердин колдонулушуна көңүл буруу;
- Паронимдерди, унгулаш сөздөрдү туура колдонуу;

Аз колдонулган (чет тишинен кирген, профессионалдык, эскирген) сөздөрдүн маанисин так билүү.⁴⁶

Окумуштуу бул жерде окуучу лексиканы жакшы өздөштүрсө эле кептин тактыгына жетишүүгө болот деген ойду айткан. Бирок жогорку белгилер гана эмес, окуучунун түшүнүгү, тили, кабыл алуусу сыйктуу субъективдүү жагдайлар да кептин тактыгына өбөлгө түзө алат деп кошумчалоого болот.

Кептин тактыгын камсыз кылууда мугалим окуучунун кеп ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүү менен, баарлашуунун максатын да эстен чыгарбоого тийиш. Башкача айтканда, окуучу берилген тексттин темасын гана кабыл алуу менен чектелбестен, анын мазмунунда жаткан негизги өзөктүк ойду түшүнүү менен, ал боюнча өзүнүн айта турганын так билүүгө тийиш. Ошол себептүү кептин тактыгын калыптандыруу ишинде айрым бир сүйлөм же сез айкалышы менен эмес, байланыштуу текст менен иштөө максатка ылайыктуу⁴⁷.

Биз жогоруда белгилегендай, тактык кептин ой жүгүртүү, турмуш чындыгы менен болгон катышынан улам келип чыгып, кепти түзүүчү

⁴⁵ Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред. Т.А. Ладыженской.—М., 1991.— 25-6.

⁴⁶ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988. — 134-143-66.

⁴⁷ Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред. Т.А. Ладыженской.— М., 1991.— 25-6.

сөздөр айтылып жаткан түшүнүктүн мазмуну менен, ошондой эле кептин мааниси менен предметтин мааниси дал келсе гана бул процесс ишке ашууга мүмкүндүк түзүлөт. Адам эмнени сезсе, эмнени түшүнсө, ошону гана айтып бере алат. Ал эми түшүнүк толук болбой калган учурда айтууга сөз таппай калуусу да ыктымал. В.Г.Белинский айткандай, ой-пикир адамды бийлеген учурда окуяны так баяндай албай, карбаластап калат, ал эми адам ой-пикирди бийлеген учурда ал абдан так, туура баяндоого жетишет. Мисал келтирели: **1.Эпос жөнүндө он үч тилге которулду** (“КТ” газетасы 3.06.1998)

2.Эгиндин ар гектарынан 21 центнерден түшүм алдык. (КТР Обо 03.1998) Бул сүйлөмдөрдү VIII класстын окуучулары менен талдан-ганабызыда, төмөндөгүдөй пикирге токтолдуу: биринчи сүйлөмден көрүнүп тургандай, эпос жөнүндөгү материалдар дүйнөнүн он үч тилине которулдубу же эпостун өзү дүйнөнүн он үч тилине которулдубу деген будемүк суроо коюлуу менен, так түшүнүк берилбеген. Окуган адамга дүйнөнүн он үч тилине эмне которулганы түшүнүксүз бойдон калды. Демек, автордун айтайын деген ою сүйлөмде так, жеткиликтүү ачылбаган. Ошондой болгон соң “**Эпос дүйнөнүн 13 тилине которулду**” же “**Эпос жөнүндөгү материалдар дүйнөнүн 13 тилине которулду**” деген сүйлөмдүн конструкциялары пайдаланылса түшүнүктүү болмок.

Кийинки сүйлөмде түшүм эгинден алынабы же аянынан алынабы? Же болбосо гектар менен айдоо аянт эсептелинеби же эгин эсептелинеби? Автор мына ушул жагдайды так бере албаганын окуучулар туура баяндашты. Сүйлөмгө үстүртөн көз жүгүртүп караганда, бир гектар жер аянынан 21 центнерден түшүм алынгандыгы түшүнүктүүдөй эле сезилет. Бирок ошол сүйлөмдүн түзүлүшүн талдай келсек, сез каражаты түшүнүктүү билдириүүде туура эмес тандалгандыгына күбө болдук.

Мындаай учурда сүйлөөчүнүн колдонгон сөз каражаттары сөз кылып жаткан объектини так чагылдыруу деңгээлин сөзсүз эске алуусу кажет. Антпесе, кепте колдонулган лексикалык каражат чындыкка дал келбей, кайчы түшүнүк жаралып калышы ыктымал. Ошол себептүү сүйлөм “**Айдоо аянын ар гектарынан 21 центнерден түшүм алдык**” деп жазылышы керек эле.

Ушул сыйктуу жагдайга карай сүйлем түрдүү мааниде болуп калган учурлар басылмаларда көп эле кездешет. Андай сүйлөмдөрдүн мааниси контексте гана белгилүү болушу мүмкүн.

M.: Күзүндө спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар боюнча мелдеш еткөрүлдү. (“КТ” газетасы)

Окуучуларга төмөндөгүдөй проблемалуу суроолор коюлдуу:

1. Бул мисалдагы элдик оюндар дегени түшүнүктүү, ал эми спорттун улуттук түрлөрү деген сөз айкалышы эмнени билгизип турат?
2. Кеп, айтылып тургандай, спорттун улуттук түрлөрү жөнүндөбү же улуттук спорттун түрлөрү жөнүндөбү?

Окуучулардын туура жоопторунда бизде “улуттук кийим”, “улуттук тамак-аш”, “улуттук идея” ж.б. деген сөз айкалыштары бар, бирок “тамак-аштын улуттук түрлөрү”, “кийимдин улуттук түрлөрү” ... ж.б. айкалыштар кебиизде анчалык эле жыши айтыла бербей тургандыгы белгиленді. Ошондуктан бул жерде автор тарабынан сөз айкаштары туура эмес курулуп, сөздөрдүн орун тартиби башкача маанини жаратып, сүйлөмдө бирдиктүү бир ойду эмес, кош маанини билдирген абал пайдада болгон, т.а. мелдеште спорттун (улуттук) түрлөрү боюнча болгону, же мелдеш улуттук спорттун түрлөрү боюнча болгону белгисиз. Мындай учурда да, автор түшүнүктүү так берүүдө сөз каражаттарын туура колдонуусу, сөз айкаштарын туура түзө билүүсү максатка ылайыктуу.

Балдар адабиятында да мындай фактылар жок эмес. Алдагы балдардын түшүнүгү, ою, фантазиясы, кеби так болуусу учун кам көрүү, балдар өз оюн жөн эле ой-келди айта салбоосу учун эскертүү иретинде, түзүлгөн айрым балдардын көркөм образдары берилген. Бул боюнча V класстын окуучуларынын арасында төмөндөгүдөй талдоо жүргүздүк:

“Жылмайып турган таш” китебиндеги “Чоң атамын зоопаркы” деген ангемеден мындай бир үзүндүну алалы:

— Айылда эмне жакты? — деди атасынын досу.

— Чоң атамын зоопаркы...

— Зоопарк? — тиги киши анын сөзүнө түшүнө алган жок.

— Ооба,—деди Мирлан, сөзүн улап, — айылда чоң атамын зоопаркы бар экен. Анда эшек..., ат..., кой..., эчки..., уй... (С.Рысбаев)

Мындағы Мирландын кеби турмуштук көрүнүштүү так баа берип түшүнө албагандан, аны менен күндө аралашып жүрбөгөндүктөн, анын табиятын так билбекендиктен, шаардагы көргөнүнөн улам калыптанган түшүнүктүү тиги айылдагы көрүнүшкө салыштырып, айылдагы күндөлүк мал-жандуу турмушту “зоопарк” деп туура эмес ой жүгүрткөндөн улам ушундайча эпизод жаралып отурат.

Анткени баланын кеби түшүнүгүнүн деңгээлине жараша, ой жүгүрттүүсү кандај болсо, кеби да ошондой деңгээлде болору белгилүү эмеспи.

Ушундай мүнөздөгү дагы бир мисал келтирели: Хан “Айдан барган адамдын башы алынсын”— деп буйрук берди. (Жомок) V класстын окуучуларына жомокту окуп берип, аларга айдан барган жасоолдун башы алынабы же жасоол айдан барган кишинин, күнөө-көрдүн, башы алынабы?— деген суроо менен кайрылдык.

Жомокто баш кесер аны териштирип отурбай, күнөөкөрдү айдан барган жасоолдун башын айбалта менен алып салат. Демек, бул жерде хандын буйругунун так эместиги, сүйлөмдө тиешелүү тилдик каражаттардын толук жана орду менен колдонулбагандыгы окуянын жагымсыз аякталышына себепчи болгондугун класстагы окуучулардын 65% ти баамдап туура жооп беришкен.

Сүйлөмдүн түзүлүшүндөгү мындаи так эместиктен, башкача айтканда, автордун өзүнүн билгени менен угуучуга жеткирүү жөндемдүүлүгүнүн ортосундагы дал келбестик окуучуларга кыргыз тилин окутууда да таасир тийгизүүсү ыктымал. Биз төмөндө ошондой так эмес сүйлөмдөрдөн түзүлгөн таблицага көнүл бөлөлү:

таблица № 1

| Кеп так эмес, ката берилген сүйлөмдер | Кеп так берилген сүйлөмдер | Эмне үчүн ката кетирилген? |
|---|---|--|
| Зарылдын үйүндө төрт баш киши жашайт. | Зарылдын үй-бүлөсү төрт кишиден турат. | 1)Баш дөп малдын башын эсептейт; 2)Үйүндө эмес үй-бүлөсү. |
| Ачuu алманы жеп, тиштер камалды. | Кычкыл алманы жеп, тиштерибиз жашыды. | 1)Алма ачуу эмес кычкыл болот; 2)Камалды эмес жашыды. |
| V класстын ар бир окуучусуна узун өмүр, адамзатты кор кылбаган акыл тилем сыртка чыктым. (Жетк) | V класстын ар бир окуучусуна узун өмүр, кор болбогудай акыл-эс тилем сыртка чыктым. | Адамзатты кор кылар акыл болбайт, ойду так бербей калган. |
| 4.Дыйкандар дан өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери менен күрөшүп жатышат. | Дыйкандар дан өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине каршы күрөшүп жатышат . | Дыйкандар зыянкечтер менен эмес, аларга каршы күрөштөт. |
| Бир айлык оор жумушту 10-13 күнде тазалап, жолду ачышты. (КТ) | Бир айлык оор жумушту 10-13 күнде аткарып, жолду тазалашы ыкты мал. | 1. Жумушту аткарып, жолду тазалашы ыкты мал. |

Таблицадан көрүнүп турғандай, биринчи графада стилдик жактан так эмес түзүлгөн сүйлөмдер, ал эми экинчисинде андай мүчүлүштүктөн арылтып түзөтүлгөн сүйлөмдөр, ал эми үчүнчү графада кетирилген мүчүлүштүктөрдүн себептери көрсөтүлүп берилди.

Мугалим сабакта жүргүзүлгөн жазуу иштерине талдоо берүүдө ушундай үлгүдөгү таблицаны окуучулардын стилдик каталарын түзөтүү, кептин тактыгын, тууралыгын калыптандыруу иштерин жүргүзүүдө кыргыз тилин окутууда ынгайлую жол катары пайдалануусу мүмкүн. Мугалимдин жетекчилиги менен окуучулардын өзүлөрү да ушул сыйктуу факттарды тапса, аларды стилдик мүчүлүштүктөрден арылтуу, анын себептерин изилдөө, аныктоо жумуштары ырааттуу жүргүзүлсө, кыргыз тили сабагынын практикалык баалуулугу дагы да кыйла күчөмөк.

Анын үстүнө, даяр материалдарды окуп, өздөштүрүп, эми “мугалим эмне тапшырма берет экен” деп күтүп отурбай, даяр нерсеге көнүкпөй, окуучунун да изденүүчүлүк, чыгармачылык башталмаларын өнүктүрүү маселеси көңүлгө алынар иш.

Жалаң гана грамматикалык мүнөздөгү тапшырмалардын системасын аткартуу менен чектелип, баланын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө шарт түзүлбөгөн учурда кыргыз тилиндеги оозеки, жазуу түрүндөгү кеп маданиятын калыптандыруу иши солгундал, өспөй калуусу мүмкүн экендигин практика көрсөттү. Ал эми эркин ой жүгүртүү кептин тактыгын жана логикалуулугун камсыз кыла тургандыгы белгилүү эмеспи.

Ошол себептүү сабакта курактык өзгөчөлүктөрүнө ылайык байланыштуу тексттер, көркөм адабий китептерден, балдар басылмаларынан, окуу китептеринен алынган мисалдар пайдаланылса, балдар үчүн түшүнкүтүү да, ынгайлуу да, жеткиликтүү да болмокчу.

Мугалимдин V классста баяндама жаздырууда берилген текстти окуучулардын ар бири өз түшүнүгүнө жана жөндөмдүүлүгүнө карата өзгөртүп түзүүсүнө жол берүү ыкмасын пайдалануу алардын эркин ой жүгүртүүсүн камсыз кыларын тажрыйбадан байкадык. Мунун өзү окуучуларда кыргыз кебинин калыптанышына өбөлгө түзөт деген ойго келдик. Бирок бардык иш аны ылайыгы менен туура колдоно билүүдө жатат. Биз “*Бала жана маралдар*” деген темада жазылган бир окуучунун баяндамасынан (изложениесинен) үзүндүн талдап көрөлү.

“Бала суунун жээгинен маралдарды көрдү. Маралдар суу ичишил жатышкан экен. Бирөөнүн мүйүзү абдан чоң экен. Маралдардын бири баланы карат калды. Бала алардын сулуулугуна суктанды. Алардын ортосунда шаркырап тунук суу агыт жаткан. Бала алардын жасына барып, жонунан сылагысы келди. Бала ишенбей, көзүн жумуп, кайра ачты. Баязы маралдар дарактардын арасында дагы эле турган экен”.

Окуучу тексттин мазмунун түшүнгөн. Тексттеги окуя маанисине карай ирети менен баяндалган. Андан башка бул жерде (айрым грамматикалык каталар, кайталоо эскертилип, ондолду) окуучунун кептин курулушу боюнча кетирген каталары да жок эмес. Негизинен, текстте орчундуу катар болбогону менен, жакшы жазылган деп айттууга болбойт. Себеби окуучу тексттин структурасын ойдун логикасын кайталоо менен гана чектелип, баланын ошол кездеги абалын, жаратылыш кооздугун толук сүрөттөп бере албаган.

Демек, окуучу тексттин мазмунун түшүнгөнү менен өз алдынча эркин ой жүгүртүп, баланын маралдарды көргөндөгү кубанычын, таң калуусун, аларды чочутуп албайын деген этият мамилесин, күн батып бара жаткандагы жаратылыш кооздугун жеткиликтүү көркөмдөп жазып берүүгө кеби, кыял чабыттары жеткен эмес.

Биз санап өткөн мындай мүчүлгүштүктөр мугалим тексттин мазмунун түшүндүрүүдө окуучунун сезимине таасир эте албагандыгынан, окуучунун баяндоосу үстүртөн жазылгандыгын белгилөөгө болот.

Окуучулардын кебинин тактыгын, тууралыгын калыптандырууда иштин кандай түрү болсо да (оозеки же жазуу) алардын сезимине таасир берүүчү таяныч сөздөр аркылуу тексттин мазмунун түшүндүрүү максатка ылайыктуу эле.

Сөзүбүздүн башында белгилегендей, окуучулардын жазуу-оозеки кебинде айтылган фактынын жана ойдун турмуштук чындык менен дал келиши ар дайым эле жогорку денгээлде боло бербейт. Мындай абал менен күн сайын кездешүүгө туура келет. Окуучулар айрым фактыларды жазуу иштеринде туура эмес пайдаланып бир ката кетиришсе, ал тууралуу туура эмес баяндап берүүдө экинчи ирет ката кетиришет. Мунун өзү ал фактылардын чын табиятын так түшүнбөгөндөн жана билбекендөн улам болору белгилүү. Мисал учун берилген сүйлөмдөрдү талдоодо VI класстын окуучулары төмөндөгүдөй пикирде болушту:

1) **Чаар тоок балапандары менен үйдүн артында жем жатышты.**

2) **Мен тогуз бир тууганмын. Тогуз баланын ақыркысымын.**

Биринчи сүйлөмдө бала “чаар тооктун балапандары” деп, “тооктун жөкөсүн” жаңылыш айтып жатканын байкабай калды. Анткени жөкө деп, тооктун баласын, балапан деп чымчыктын баласын айтат эмеспизби.

Экинчи сүйлөмдөгү “тогуз баланын ақыркысымын” эмес, “кенжесимин” деп айтуу ылайыктуу болорунан ката жиберилди. Ошол учун да “тогуз уулдуң кенжеси Элемандын эркеси” деп эпосто да айтылат. “Ақыркысы” деген сөз эң соңу, мындан кийин жок дегенди билгизет. Андыйктан кыргыз эли ырымдап соңу, ақыркысы деп айтпай, кенжеси, кичүүсү деп айтышкан. Бул сүйлөмдө да баланын ошол кыргыз элине таандык болгон сүйлөө эрежесин, адеп-салтын туура баамдабай жаткандыгын белгилеп айтуу керек.

Биз жогорудагы мисалдар аркылуу мугалим окуучуга сунуш кылуучу кептин тактыгы жана аны калыптандыруу маселеси жөнүндө айтып өттүк. Алдыда мугалим кептин тактыгын калыптандыруу ишин кандайча жүргүзсө болот деген маселе турат.

Ошондуктан окуучулардын оозеки, жазуу кебинин тактыгын калыптандыруу боюнча жүргүзүлүүчү методикалык иштин болжолдуу системасы төмөндөгүдөй болууга тийиш:

- 1) далилдүү мисалдар менен тааныштыруу;
- 2) ал далил (факт) мисалдарды өркүндөтүп кайра түзүү;
- 3) өз алдынча иштөөгө машыктыруу.

Факты-мисалдарды окуучунун өз алдынча өркүндөтүүсү боюнча жүргүзүлгөн иш-аракеттерге көнүл буралы:

таблица № 2

| | |
|--|---|
| Ала уйдун торпогу апасынын артынан кууп жөнөдү. | Ала уйдун музоосу энесинин артынан кууп жөнөдү. |
| Сыртта жаан шорголоп жаап жаткан экен. | Сыртта жамғыр нөшөрлөп жаап жаткан экен. |
| Эгиз козулардын бирөөсү адашып калыптыр, тигинде маарал турат. | Эгиз козулардын түгөйү адашып калганбы, тигинде маарал турат. |
| Апа, сүт ашты, деп кичинекей Айгүл күхнидан кыйкырды. | Апа, сүт байыды деп кичинекей Айгүл ашканадан кыйкырды. |
| Жүзүм ачuu экен, жей албай койдук, көрсө бышпаптыр. | Жүзүм кычкыл экен, жей албай койдук, көрсө тоң турбайбы. |

Окуучулардын иштеринен келтирилген бул мисалдарды талдаң көрөлү. Мында алардын таза кыргызча түшүнүктөр менен тааныш эмес экендиктерин байкоо болот. Иштин жыйынтыгында сыноого катышкан окуучулардын 25% бир жашка чейинки уй баласын адабий тилде **торпок** эмес **музоо** деп айтыларын, жамғырдын **шорголоп** эмес, **нөшөрлөп** жаашын, эгиздин **бирөөсү** эмес, эгиздин **түгөйү** деп, сүт ашты эмес, сүт **байыды** деп, **кухния** эмес, **ашкана** деп, жүзүм ачуу эмес **кычкыл** деп, ал эми быша элек жүзүмдү **чийки** дебей, тоң деп айтыла турганынан жаңылыштык кетиришти. Демек, мынтай каталар кайталанбас үчүн, окуучуларга ар бир затты өзүнүн аты менен атоо, маанисин түшүнүп айтуу керек экендигин, ага машыктыруучу көнүгүүлердү иштетип, атайын сөздүк жумуштарын жүргүзүүнүн зарылдыгы келип чыгат.

Жогорудагы сөздөргө дагы бир жолу кайрылып, алардын маанилерин чечмелеп, сөздүк менен иш жүргүзүүгө багыт берип көрөлү:

Музоо — уйдун бир жашка чейинки баласы, бир жаштан баштап торпок деп аталаат.

Нөшөр — жамғыр асмандан тегиз нөшөрлөп жаайт, ал эми суу бир жерден шорголоп агат.

Түгөй — малдын эгизинин түгөйү, бут кийимдин түгөйү деп аталаат.

Байыды — сүт бышып, ашып ташыган абалы, аны кыргыздар ырымдап, көбейдү деген мааниде ушинтип аташкан. Байыды—деп саанды, кой же эчкинин сүт берер учуру аяктаганын да, козу-улактарды көгөнгө байлан бүткөнүн ырым-жырым жөрөлгөлөрүнө жараша айтышкан.

Токол — мүйүзү жок кара мал, же жандыктардын атальшы. Ал мүйүзсүз деген мааниде колдонулат. Учу жок таяк, шиштерди да токол, учу жок деп аташат.

Тоң — быша элек жемиш, катуу дегенди билдирет.

Бул сыйктуу маалыматтарды окуучуларга берүү бир жагынан, окуутунун этнопедагогикалык маанайын көрсөтүп турса, экинчи жагынан, окуучуларга кыргыз элинин нагыз турмуштук түшүнүктөрүнөн келип чыккан атальштар жөнүндө да маалымат берилет.

Сүйлемдөр стилистикалык жактан талданып, андагы кетирилген кемчилдиктер аныкталат да, кептин тактыгы жана андагы колдонулган тилдик каражаттардын колдонулушуна көнүл бөлүнөт.

Жогоруда кетирилген мисалдар аркылуу түшүнүктүү атоодо өз атын так таап айттуу кептин тактыгын жаратуунун өбөлгөсү экенин белгилеп өттүк. Ал түшүнүк+сөз деген формула менен эле чектелип калбайт, тактап айтканда, ар нерсенин табиятына туура баа берүү менен, анын атальшын тактап алуу, аны түшүнүү улуттук тилдин лексикалык корун өз орду менен туура колдонуу дегенди билдириет.

Кептин тактыгынын бузулушунун айрым себептерине мисал келтирили:

1) Орус тилинен калькаланып которулган көптөгөн сөздөр өзүнүн элестүүлүгүн сактаса да, кыргызча эквивалентин таппаган учурлар көп.

М.: крупнорогатый скот — ири мүйүздүү мал (кара мал, бодо мал) гусеничный трактор — каз таман трактор

2) Өзүнүн семантикалык мааниси заттын табиятына туура келбесе да, жасалма мааниге өтүп айтылган сөздөр кепке синип кетпеген учурлар бар. Мынтай сөздөр белгилүү убакытка чейин колдонулуп, сөздүк кордон (фонддон) орун таппай, өзүнөн-өзү сүрүлүп калат.

М.:

кара алтын — көмүр,
сары алтын — тамеки,
жашыл масса — силос,
ак алтын — пахта

3) Кыргызча заттын түшүнүгү буга чейин болбосо да, семантикалык жагын чагылдырып, жасалма жол менен пайда болгон айрым сөздөр келегей тартып, бат эле сөздүк составдан түшүп калат.

М.: үн алгы — радио,
сын алгы — телевизор,
учак — самолет.

Демек, биз окуучуларды кеп маданиятына үйрөтүүдө, кептин сапатынын бири болгон анын тактыгын теориялык жактан да, практикалык жактан да иликтеөгө аракет жасап, анда тактыкты пайда кылуучу психологиялык жана педагогикалык шарттарды белгилеп өттүк. Ошондой эле кептин тактыгын бузуучу айрым жагдайларга токтолуу менен, андан кантитп арылуунун жолдорун окуучулар менен биргеликте табууга аракет жасадык.

Кептин тазалығы, энэ тилде таза сүйлөө ишмердиги

Адам кайсы тилде сүйлөбөсүн, өз оюн билдириүүдө сөз каражаттарын орду менен колдонуп, ал тилде таза сүйлөөсү да кеп маданиятынын негизги белгиси болуп саналат. Тактап айтканда, кептин тазалығы — “тилдин коммуникативдик сапатына, маданияттуулугуна тиешелгү орчундуу маселелердин бири. Сүйлөгөн сезүбүз, айткан кебибиз таза большой туруп, тилибиздин жалпы маданияты жөнүндө кеп кылууга да мумкүн эмситигин”⁴⁸ белгилейт.

Көпчулук изилдөөчүлөр, атап айтканда, Н.Головин, Т.А. Дегтерева ж.б. кептин тазалығы кеп маданиятынын негизги баскычтарынын бири экендигин жана ал тилдин нормасы менен тыгыз байланыштуу боло тургандыгын белгилейт. Ал тургай, Н.Головин “Кептин тазалыгынын негизги белгиси катары тилдик норма менен сүйлөө, а тилдик нормага ылайык сүйлөбөгөн учурда кеп маданияты жаатында сөз кылууга мумкүн эмес”⁴⁹, — дейт.

Чындыгында, кептин тазалығы кеп маданиятына сөзсүз таасир эте тургандыгы да, анын негизги компоненти болору да түшүнүктүү. Ошентсе да кеп маданияты бир гана критерий аркылуу бааланганы менен, анын ар бир баскычы езүнчө орунга, баалуулукка ээ боло алат. Ошонун ичинде кеп тазалығы да кеп маданиятынын негизги белгилеринин ичинде езгөчө орунда турат жана ошого жараша баа берилүүгө тийиш.

С.Мусаевдин аталган эмгегинде да, А.Акматова менен БАбдухамилованын эмгектеринде да, Б.Н.Головиндин окуу китебинде да, кеп тазалыгына кыйла аныктама берүүгө аракет жасалган. Ар кайсы тилдин каражаттарын аралаштыrbай, нукура бир тилде таза сүйлөөнү, бурмалабай сүйлөө ж.б. сыйктуу белгилери аркылуу адамдын кеп маданияты кандай деңгээлде болору туурасында орчундуу пикирлер айтылган.

Тилдин тазалығы деп “жалпы элге түшүнүктүү болгон адабий тилди нравалуулуктун чегинде түзүлгөн тилди”⁵⁰ айтууга болот. Ошентсе да, илимий негизде алганда, кандай кепти таза кеп деп баалайбыз? Анын илимий негиздери, критерийлери кайсылар болмокчу?

Колдо болгон фактыларга, т.а. байкоо-сыноо учурунда окуучулардын жазуу, оозеки кебин талдоо, окуу китеپ, газета-журналдардын тилин изилдөө учурунда топтолгон тажрыйбабызга таянсак, анда биздин кебибиздин тазалыгынын критерийлери төмөндөгүдөй багыттарда аныкталуусу мүмкүн:

- энэ тилибиздин фонду, кору өз орду менен колдонулушу;

⁴⁸ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. —Б.,1993.—35-36-б

⁴⁹ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М.,1988.—92-б.

⁵⁰ Ошол элс жерде...—164-б.

- чет тилден кирген сөздөрдү колдонбой, же ыктуу колдонуп сүйлөө;
- калька сөздөрүн четтетүү, эне тилдин фондунаң сөз таап, колдонуу;
- диалектилик, говордук сөздөрдү ыксыз колдонбоо;
- жаргон сөздөрүн колдонбой сүйлөө;
- өз эне тилибизден терминдерди түзүү... ж.б.

Эми бул критерийлердин ар бирине токтолуп, мүнөздөмө берип етөлү.

Б.Н.Головин да, С.Мусаев да эмгектеринде элдердин саясий-социалдык, маданий-материалдык, коомдук-экономикалык карым-катышы тилдердин да бири-бирине етүшүнө, аралашуусуна таасир этип, ал еткөн лексикалык каражаттар төл сөз, чет сөз экендиги билинбей сицип кетүүсу демейдеги көрүнүш экендигин айтышат жана мындай шартта эч ким жалаң гана өз эне тилинин нукура тилдик фонду менен таза сүйлөшү мүмкүн эместигин да белгилешет. Биз кебибизде колдонуп жүргөн сөздөрдүн бир тобу башка тилдерден киргендигин Х.Карасаевдин сөздүгү⁵¹ далилдеп турат. Ушул эле ойду окумуштуу С.Закиров да ырастап, таза эл жок, демек таза тил да жок экендигин белгилейт. Азыркы илим, техника өнүгүп жаткан заманда бир тилдин сөздүк фондунун негизинде сүйлөшүүгө, же илимий-методикалык планда, публицистикалык темада макала, же эмгек жазылууга мүмкүн эмес экендигин турмуш өзү көрсөттү.

Анткени эл жакындаса, тил да жакындаит, эл аралашса, тил да аралашат. Бири-бирине еткөн тил каражаттары ал эки эл үчүн менчик сөзгө айланат. Ал сөздөр тилдеги лексикалык катмарды түзүү менен, лексикалык составды байытууга чон көмөк берет.

Эне тилдеги сөздүк фонд ал элдин социалдык шартына, турмуш-тиричилигине, маданий салттарына ылайык түзүлгөн унгы сөздөрдөн гана турары анык болсо, анда ал тилде ошол чейрөдө гана “нукура” түп тилде сүйлөшүүгө болот эле. А андан тышкaryы багытта, тематикада сүйлөшүү жүргүзүлө турган болсо, анда башка тилден кирген сөз каражаттары эркисиз аралашып колдонулусу табигый көрүнүш. Бул маселе боюнча VII класстын окуучуларында жүргүзүлгөн тажрыйба учурунда мындай чагылдырылды:

М.: 1. Жаркыраган сулуу Ай мээримин жерге берет.

Дене тарбиялык конүгүүлөр ден соолукту чындаит.

Физкультура ден соолукту чындаит.

Биринчи топтогу сүйлөмдөр кыргыз тилиндеги гана сөздөрдөн куралып, ал бардык адамдар үчүн түшүнүктүү экендиги менен айрмаланса, экинчи топтогу сүйлөмдөрдө башка тилден кирген сөздөр (пла-

⁵¹ Карасаев X. Өзлөштүрүлгөн сөздөр. —Ф., 1986.

нета, физкультура) кошуулуп, аны адамдардын бардык катмары эле үчүн бирдей түшүнүктүү деп айтууга кыйын. Бул жерде эне тилибиздин лексикалык кору ички мүмкүнчүлүктөр аркылуу байыгандыгын эске алганда деле, бүгүнкү жалпы турмушбуздагы жаңыланууну жалаң эне тилдин лексикалык кору менен туонтууга мүмкүн эмес. Ошондуктан тилибизди сырткы мүмкүнчүлүктөр да т.а. сырттан кирген лексикалык каражаттар байытып, ага өзгөчө көрк, маани берип тургансыйт.

Ошентсе да, ар бир улуттун атуулу түрдүү кырдаалда тигил же бул тилде жалпы элге тиешелүү нормада, түшүнүктүү, етө эле ойкуштанттай сүйлөсө кеп тазалыгына өбөлгө түзөрү шексиз. Бекеринен, жазуучу Л.Толстой: “Эне тили деген эне тил, а ойкуштанттып сүйлөгүң келип турса, айла жок”, — деп айтпаган чыгар.

Демек, мүмкүнчүлүктүн болушунча кыргыз тилиндеги сөздүк каражаттарды колдонуп таза сүйлөөгө машыктыруу келечекте кептин тазалыгынын калыптанышынын негизи болмокчу.

Чындыгында, баланын сүйлөп жаткан тилиндеги таза сөздүк фонду канчалык мол болсо, сез байлыгы да мол болот да, ал өз кезегинде рухий байлыкты өнүктүрүүнүн негизги булагы болуп саналат.

Изилдөө учурунда VI класстын окуучуларынын жазуу, оозеки иштерин текшере келгенибизде тилдин тазалыгына үйретүү жумуштарын ырааттуу жүргүзүү зарылдыгы байкалат. Ал мындан мисалдардан улам келип чыкты. Мисалы, окуучунун «*Бизде жаңы жыл*” деген темада жазылган дил баянын алып көрөлү.

“Мектепте жаңы жылдык ёлка откөрүлдү. Окуучулар кооз жасалгаланган ёлканы тегеренип ырдап, бийлөп жатышты. Бир маалда Аяз ата жасана Аяз кыздан телеграмма келди. Балдардын баары кубанып, алардан подарка күтүп жатышты. Мына, көптөн күткөн Аяз ата да эшикten кирип келди. Окуучулардын баары кол чаап, аларды тосуп алышты. Аяз ата жакшы ырдаган, жакшы бийлеген окуучуларга подарка берди. Мага берген баштыкчанын ичинде конфет, шоколад, печенье, жаңгак, алма, лимон, апельсин бар экен. Бул күн биз үчүн өтө кубанычтуу болду”, — деп жазат.

Дил баянда окуучу өз оюн ирети менен берүүгө жетишкен. Биз күбө болгондой, бул иште да жогоруда айтылган тилдин тазалыгына байланыштуу так эместикитер жок эмес. Атап айтсак, окуучу күн сайын угуп, колдонуп жүргөн, көнүмүш болгон айрым сөздөрдүн орус жана чет тилдердеги атальштарын колдонгон.

М.: ёлка — балаты

подарка — белек

телеграмма — телеграмма

конфет — конфет

шоколад — шоколад

печенье — печенье

лимон — лимон

апельсин—апельсин ж.б. Бул жерде ёлка, подарка сөздөр активдүү колдонууда болгондуктан, кыргыз тилиндеги эквиваленти көп колдо-нубайт. Ал эми телеграмма, конфет, шоколад, печенье, лимон, апельсин деген чет тил сөздөрү орус, кыргыз тилдеринде баштапкы формасында бирдей эле айтылат. Бул сыйктуу сөздөр окуучулардын кебинде жетишерлик эле көп экендиги тажрыйба учурунда байкалды. Ошондуктан мындай иштерди ырааттуу жүргүзүү зарылдыгы келип чыкты.

Демек, тил тазалыгы жеке бир адамдын чыгармачылыгы эмес, коомдук кубулуш экендиги ушундай мисалдар менен далилденет. Ошол эле учурда жеке адамдардын да кошкон салымы зор, анткени кеп маданиятына болгон ар бир адамдын астейдил мамилеси, салттуулукту сактоо, секирик же кокустуктан келип чыгыш отурган жаңылыкты ақыл-эстүү мамиле жасоо менен кабыл алуу сыйктуу оң көрүнүштөр жалпы элдик тилдин тазалыгынын сакталышына чоң салым кошору шексиз. Ушунун езу да жогоруда сөз болгон — эл тилдин сакчысы, мурасчысы деген сөздүн ырас экенин айгинелейт.

Кептин тактыгынын дагы бир белгиси (критерий) чет тилден кирген сөздөрдү ыксыз колдонбой сүйлөө экендиги талашсыз. Азыркы мезгилде ал биздин лексикабызга күчтүү агым менен келе жаткан тилдик каражаттар болуу менен, ошол эле учурда кептин тазалыгы проблемасынын чордонун ээлеп турат. М.:

1. Китечти окугаңда интонацияны туура коюу керек.

2. Олимпиадалык оюндар — дүйнөдөгү номур биринчи мелдеш.

3. Тиги сары кыз Алина деген 6-класстын отличница окуучусу.

4. Оюнга аппетитиц ачылып калган экен ээ!

Биринчи сүйлемдө колдонулган интонация деген чет тил сөзү биздин практикабызда ушул калыбында активдүү колдонулуга кирип калган. Бирок кыргыз тилинде анын қыраат деген эквиваленти анча колдонулбай жүрөт. Ушундай сөздөр лексикабызда активдүү колдонулса, бара-бара көндүмгө айланып, окуучулардын тилинин тазалыгына да таасирин тийгизмек.

Айрым сөздөр лексиконубузга терен кирип, төл сөздөрүбүздөн түк айырмасы жоктой сөзилип, кыргызча эквиваленти турса да ал колдо-нубастан, орусча варианты жыш колдонулган сөздөр да окуучулардын кебинде ете көп. М.:

мороженное — балмұздак, вилка — айры,

штраф — айып, холодильник — мұздатқыч,

карандаш — калем, тетрадь — деңтер

доска — такта, налог — салык, ж.б.

Мындаи сөздөр окуучулардын күндөлүк оозеки, жазуу, кебинде эчак өз ордун таап, лексикалык мааниси кеңейип, функциясы бекемделип калган. Эми аны балдардын кебинен күч менен “кубалаң чыгуу” керек деп түшүнүү туура эмес, антсе да, кыргыз тилиндеги атоолордон турган лексикалык каражаттар бар болгон сон, ошолорду активдүү колдонууга, т.а., функциясын активдештируүгө көнүктүрүү зарыл. Себеби мындаи сөздөрдүн орусчасын аралаштырып колдонуп сүйлөө кептин тазалыгынын бузулушунун бирден-бир себеби болушу да ыктымал.

Ал эми бир катар терминдердин кыргызча эквиваленти жок жана болушу мүмкүн эмес. Анткени ал терминди алмаштыра турган сөз да, түшүнүктүгүн өзү да жок. Мындаи шарт сырттан кирген терминдерди өз калыбында колдонуу зарылдыгын талап кылат. Бул көрүнүш атайын мамлекеттик термин комиссиясынын сунуш кылган варианттарын туура пайдаланууга байланыштуу болгондуктан, комиссия сунуш кылган варианттар ар качан чен-өлчөм катары кабылданылууга, эреже катары колдонуулуга тийиш.

Антсе да, кебибизде орусча-кыргызча варианттары бирдей колдонулуп жүргөн сөздөрдүн жалаң орусча варианты колдонулуп жүргөндөрү да етө көп. М.:

свеча — шам
обогреватель — жылыткыч
шланг — түтүк
структура — түзүлүш
состав — курам, тутум
речь — кеп
учебник — окуулук, окуу китеби
печать — моор
заседание — чогулуш, отуруш
анализдоо — талдоо
совет — кеңеш
с отличием — артыкчылык менен
очки — көз айнек
приз — байге
финиш — мара ...ж.б.

Чындыгында, бул сөздөр күндөлүк кебибизде жарыш колдонулуу менен, ал орусчабы, башка тилден киргенби — эч эрөөн алынбай, өзү-бүздүн төл сөздөй эле кабылданып калган сыйктуу.

Тилибизге орус тилинен жана орус тили аркылуу кирген көптөгөн котормосу же кыргызча эквиваленти жок сөздөр да кыйла эле арбын. Айрымдарынын мурда кыргызча атальышы бар болгону менен, бүгүнкү күндө активдүү колдонулбагандыгынын натыйжасында унугулуп калган. М.:

запас, номер,

**заказ, число
шкаф, халат,
тапочка, рейс
план, стол ж.б.**

Запас деген сөз **сарамжал**, **сарамжалдуу**, **үнөм**, **үнөмдүү** пайдалануу түшүнгүү менен байланыштуу. Кыргыз эли көчмөндүү турмуш кезинде жылдын төрт мезгилге ылайык **сарамжал** кармашкан. М.: **Каныкей** **кырк жигитке сарамжал камдады** (Манастан) Ошентсе да, **сарамжал** сөзү запас сөзүнө ордун берип, кебибизде активдүү түрдө термин катары пайдаланылбай жатат.

Эзелтеден эле колунан көөрү төгүлгөн усталар менен уздарга керек-төөчү эл өзүнө зарыл болгон буюмдарды, мисалы, кереге, уук, тундук же күндөлүк турмушка керек болгон буюмдар, кийим-кечек тикириүү ж.б. үчүн алдын ала **буортма** берип, даярдатып алышкан. Запас сөзү **буортма** деген түшүнүктүү билдирип ага эквивалент боло алат.

Шкаф—үкөк түшүнгүү менен бирдей мааниде. Көчмөн кыргыздар арчадан чабылып жасалган кооз оймолуу үкөктөрүн көчкөндө төөгө жүктөшчү. Ал эми отурукташкан соң үкөк буюм катары колдонулбай, буюм да, аны атаган сөз да өз маанисин жоготуп, анын ордуна **шкаф** менен кошо “келген” сөзгө өз ордун бошотуп берди. Бул жерде **шкаф** сөзүнүн мааниси өркүндөп, анын пайдалануу чөйрөсү да бир топ көңгөндигин айта кетүү керек.

Ушундай көрүнүштөрдүн натыйжасында тилибиздеги бир катар чет эл сөздөрүнүн колдонулушу, анын эрежелеринин такталышы талап кылышнары байкалып отурагат. Мындай учурда да, жогоруда айтылгандай, Мамлекеттик термин комиссиясынын чечими колдоого алынары, кеп тазалыгы тууралуу сөз кылганда, ошол чечимдин чен-өлчөмүнө карата баа берүү туура болуп саналат.

Экинчи сүйлөмдөгү **номер** биринчи деген сөз айкашындагы **номер** деген сөздүн колдонулушу, чынында, кептин тазалыгына жатпайт. Аталган сүйлөмдүн автору бул сөздү эч кандай ойлонбой, көнүмүш сөз катары колдонду. Эгер сүйлөөчү “өзгөчө мазнилүү” оюндардын бири катары олимпиадалык оюндарды бөлүп айткысы келген болсо, анда “**номер**” деген сөздү (**номер** деге сөздүн бузуп айткан варианты) колдонбой эле койсо болмок. Анын ордуна жөн эле “**Олимпиадалык оюндар — дүйнөдөгү кадыр-барктуу мелдеш**” деп айтса деле эң сонун түшүнүктүү болор эле.

Ушундай көрүнүштөрдөн улам кептин тазалыгынын бузулушуна эмне себепчи болот, окуучулар оюн так, туура, таза, жеткиликтүү берүү үчүн аракеттенип, неге нукура сөздү тандай бербейт деген суроо туулат. Бул суроого эки жооп бар, ал жооптун биринчиси, мектепте кыргыз тилин окутуучу мугалим кеп ишмердүүлүгүнүн теориясын жакшы өздөштүргөн эмес, ошол себептүү мугалим өз окуучусунун кеп ишмердүүлүгүн естү-

РҮҮ боюнча иш-аракеттерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү жетпейт, экинчиден, бардык эле бала сез зергери, чечен эмес. Үчүнчү сүйлөмдөгү сездер орду боюнча туура эмес жайгашкандастан, логикалык жактан мүчүлүштүк көрүнүп турат. Автор сүйлөмдүн “**Тиги Алина деген сары кыз — 6-класстын мыкты окуучусу**” түрүндөгү конструкцияны колдонсо максатка ылайыктую болмок.

Отличница деген сез эң алдыңкы (мыкты) окуучу кыз экендигин билдиргени жалпыга маалым. А бирок баары бир биздин күнделүк кебибизде **отличник, отличница** деген сездер ушул калыбында колдонулуп жүрөт. Бирок “**аттестат с отличием**” деген сез айкашы “**артыкчылык менен аттестат**” деп каторулат. Демек, жогорудагы сездердүн кыргыз тилинде эквиваленти болсо да, айрым учурларда сездүн баштапкы формасы, ал эми кээде анын котормосу колдонулуп калышы бирдиктүү эреженин, талаптын жоктугун айгинелеп турат. Анткени “**отлично**” деген эң жогорку бааны туюнтуп тургандастан, “**эн жакшы**” деп, учурда сез окуучу жөнүндө болгондуктан, ага баа берүүде “**мыкты**” деген сезду колдонгон туура болмок.

Мындаи баш аламандык, кандай болгондо да, кеп маданиятына жатпиосу баарыга белгилүү. Ошентсе да, эң **жакшы, алдыңкы, эң мыкты, артыкчылыктуу** деген сын атоочтор баары биригип синонимдик катарды түзөт да, түшүнүктүн сапаттык маанисинин жетилген абалын билгизет. Ал эми кебинин мунөзүнө жараша алардын ылайыктуусун тандап колдонуусу окуучунун жеке сапатына, билимине жараша болору талашсыз.

Төртүнчү сүйлөмдө **аппетит** деген сез бар. Чынында аппетит — адамдын тамакка болгон табитин билдирген сез. Бирок ушул маанидеги сезду оюнду каалоо сезимине алып келип салыштырып айтуу окошошуп тургандай сезилгени менен, ылайыксыз экендиги көрүнүп турат. Анткени **аппетит** деген сез — медицинада, биология илиминде **рефлекс** түшүнүгү менен түздөн-түз байланыштуу нерсе. А бул жерде оюн ойноо рефлекси жөнүндө сез кылуу олдоксондук болуп калат. Андыктан ойноого аппетит болуу же болбоо, ойноо рефлекси пайда болуу же болбоо ж.б. деги түшүнүктүн езү туура эмес. Мындаи сез жөн гана Л.Толстой айткандай, ойкуштандыра сүйлөгүсү келген учурду, ошол учурга жараша келе калган сүйлөм болуп саналат.

Демек, мындаи көрүнүштөр окуучунун тил тазалыгына, сүйлөө маданиятына кош конул мамиле жасоонун, С.Мусаев айткандай, “**ой келген сездү**” жөн гана дей салууну”⁵² түшүндүрөт, сүйлөгөн сезүнүн тазалыгы, адеби үчүн эч кандай жоопкерчилик сезиминин жоктугун гана билгизет.

⁵² Мусаев С. Кеп маданиятынын масслелери. —Б.,1993.—11-6.

Ушул жагдайга байланыштуу V-VI класстарынын окуучуларынын арасында жүргүзүлгөн анкеталык изилдөөнүн жыйынтыгы төмөнкүдөй болду:

таблица № 3

| Ката кетирилген сүйлөмдөр | Окуучунун сунуш кылган варианты |
|---|--|
| 1. Мектептин короосу штакетник менен тосулган. | Мектептин короосу тосмо (кашаа) менен тосулган. |
| 2. Мен бүтүнкү сабактын буттүгүнө даярмын. | Мен бүтүнкү сабактардын бардыгына (баарына) даярмын. |
| 3. Биз түшкөн автобус остановкага токтоду. | Биз түшкөн автобус ајламага (автобус токтоочу жайга) токтоду. |
| 4. Шаардагы “Келечек” өспүрүмдөр үйүндө көптөгөн кружоктор иштейт. | Шаардагы “Келечек” өспүрүмдөр үйүндө көптөгөн иýримдер (топтор) иштейт. |
| 5. Шофер автобуска чыкканыбызда сумкаңарды колунарга алгыла деди. Себеби асынган сумкалар пассажирлерге тоскоолдук кылат да. | A) Айдоочу автобуска чыкканыбызда сумкаңарды колунарга алгыла деди. Себеби асынган сумкалар жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылат да. |

Окуучулардын берген жоопторун алардын мазмунуна жараша талдап, эки топко бөлүүгө болот.

1-топко: болжолдуу сунуштары менен

2-топко: так, ишенимдүү сунуштары менен

Биринчи сүйлөмгө карата 1- топтогу окуучулар **штакетник** деген сөздү **тосмо** деп ондошсо, 2-топтогулар **кашаа** деп каторушкан. Мында **тосмо** деген сөз— преграда, заграждение⁵³, (тосма) ал эми **кашаа** (жигачтан жасалган) — **забор**⁵⁴ деп каторулат. Бирок бул эки сөз бири-бирине синонимдер экендиги талашсыз. Андай болсо, бул экөөнүн кайсынысын колдонуу ишенимдүүрөөк, орундуураак болмокчу?

Мында **кашаа** — айдоо аяnty, же бак-дарактарды малдан коргоо учун жасалган жыгач коргон (**штатетник**) деген маанидеги сөз. Ал эми **тосмо** болсо, андан ары өтүүгө мүмкүн эмес экендигин, өтүүгө мүмкүнүүк бербей тургандыгын билдирген белги. Ошондуктан сөздүн лексикалык маанисine карата алганда, 2-топтогу жооптор, далилдер ишенимдүү экендиги талашсыз.

Экинчи сүйлөмдө кыргыз лексикасына таандык болгон **бардыгы** сөзүнүн **бүт**, **бүтүндөй** деген синоними тыбыштык түзүлүшү жагынан бузулуга учурал, **буттүгү** деп өзгөртүлүп айтылды. Сөздөрдүн мындаидай ой келди бурмаланып айтылышы да кептин тазалыгына доо келтируүчү

⁵³ Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк. —Ф., 1985.—2-китеп, 255-6.

⁵⁴ Юдахин К.К. Русско-киргизский словарь.—М., 1957.—194-6.

көрүнүш. Бул жерде окуучулардын 1-тобу **бардыгы**, 2-тобу **баары** деген форманы тандап алышкан. Биздин оюбузча, эки форма төң тилде бирдей эле мааниге ээ болгондуктан, ылайыктуусун колдоно берүүгө болот.

Үчүнчү сүйлөмдө **kyrgyz** тилинин лексикалык коруна мүнөздүү эмес **автобус, остановка** деген сөздөр бар. Алардан **автобус** сезү эл аралык фондуудан алынып, бир эле **kyrgyz** тилиндө эмес, башка тилдерде дээрлик бирдей колдонулат. Ал эми **остановка** лексикабызда бир кыйла орун алып, бирок кийинки учурларда **аялдама** деген котормо да активдүү колдонула баштады. Ошондой эле жакынкы жылдарга чейин аялдамалардагы көрнектөрдө “**автобус токтоочу жай**” деген жазуу илинип турчу. Мына ушундай себептерден уламбы, айттор, окуучулардын 1-тобу (көпчүлүгү) **аялдама** дегенин тандашса, 2-тобу **автобус токтоочу жай** деген түрүн тандап алышкан.

Төртүнчү сүйлөмдө **кружок** деген сөздү окуучулардын 1-тобу **ийрим, 2-тобу уюм, төгөрөк** деп беришкен. Чындыгында, **кружок** сезү **kyrgyz** тилине **ийрим** деп которулары белгилүү, бирок **уюм, төгөрөк** деген сөздөр кайдан алынды? Семантикалык мааниси жагынан круг-төгөрөк, **кружок**—төгөрөкчө (кичине төгөрөк), ал эми **ийрим** — ийри-кривой⁵⁵ деген түшүнктүү берип, учурда пикирлеш, бир максатты көз-дөгөн адамдардын төгеренип, чогулуп оттуруусун түшүндүрдү. Кебибиздеги “комузчулар кружоку” деген сөз айкалышы комуз үйрөнүүгө дала-лапттанган балдардын уому дегендей түшүнктөн улам келип чыгышы мүмкүн.

Бешинчи сүйлөмдө **пассажир** деген сөздү окуучулардын 1-тобу **жургүнчү, 2-тобу жолоочу** деген формасын колдонушкан. **Kyrgyz** тилинде эквиваленти, котормосу турганына карабай пассажир деген сөз лексикабызда колдонулуп **жүргөнүү баарыга** белгилүү. Бирок учурда кептин тазалыгын эске алуу менен сүйлөмдү түзөтүү максаты коюлгандыктан, окуучулар **жүргүнчү, жолоочу** деген синоним сөздөрдү тандап алышты. Бул эки сөз сыртынан караганда мааниси бирдей туулганы менен, **жолоочу** сөзү мурда пайда болуп, жол тартып бара жаткан адам (жөө, атчан ж.б.) деген маанини түшүндүрүп турат. Ал эми **жүргүнчү** сөзү бир топ кийинчөрөк машина, автобус, самолёт ж.б. унаанын техникалык түрлөрү чыккан мезгилден баштап колдонулуп, техника менен жол жүрүүчү деген маанини берет деп айтсак туура болчудай. Демек, бул сүйлөмдө окуучулардын 1-тобу тандаган **жүргүнчү** деген сөздү колдонуу орундуу болот деген ойдобуз.

Кыргыз тилин окутуунун психологиялык жагдайын карап көргөндө, биз жогоруда белгилеген тилдик нормага туура келбегендөй бурмалоо, кооздоп сүйлөө далалаты тилди жанаң үйрөнүүчүлөр эмес, ез эне тилинде сүйлөөчүлөр учүн да мүнөздүү көрүнүш экендиги байкалат. Себеби **kyr-**

⁵⁵ Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк. 1-том.—Ф., 1985.—298-6.

гыз тилинин теориялык жана практикалык жагдайларын жаңыдан ездөштүрүп жаткан окуучулар үчүн ар бир сабак жаңы сөздү, жана түшүнүктү⁵⁶ алыш келгендиги менен кызыктуу болору шексиз.

Ал эми мугалим жаңы сөздү кандай формада берген болсо, окуучу ага этият мамиле кылыш, ошондой гана форманы сактап, аны туура эмес окуп же жазып койбоого аракеттенет. Мындай учурда окуучунун кебинде кандайдыр бир чектелгендик пайда болот да, сөздү ой-келди айта берүүгө мүмкүндүк түзүлбөйт.

Кыргыз тилинин лексикасы ички жана сырткы мүмкүнчүлүктөр аркылуу байыш келгендиги барыбызга белгилүү. Сырткы мүмкүнчүлүктөрдүн ичинен азыркы күндө активдүү колдонулуп жаткан сөздөр орус, араб жана перс тилдеринен кирген сөздөр болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү биздин лексиконубузга айрым сөздөр өтө сицип кеткендиктен, кайсы тилден киргендигин кээде байкабай да калабыз. Бул туурасында оюн айтып келип, окумуштуу Ж.Мамытов: “Азыркы мезгилде башка тилден кирген сөздөр колдонулбаган турмуштун бир дагы чайреңү жок десек аша чапкандык болбайт”⁵⁷, —дейт.

Лексикабызга сөздөрдүн орус тилинен кириүсүнүн негизги жолдорунун бирى катары калькалоону атоого болот, т.а. калькалоонун толук жана толук эмес түрлөрү аркылуу көптөгөн сөздөр орус тилинен жана орус тили аркылуу лексикабызга келип кирип, аны байтыш жаткандыгы талашсыз. М.:

спутник — жандоочу,

скорая помощь — тез жардам,

Красная Площадь — Кызыл Аяят,

детская площадка — балдар аянтчасы

крылатые слова — канаттуу сөздөр, учкул сөздөр ж.б.

Ошондой болсо да, кээде калька орундуу колдонулбай, тескери-синче кептин тазалыгын бузган учурлар жок эмес. М.:

звонить этүү — конгуроо чалуу,

голосовать этүү — добуш берүү,

микрорайон — кичи район ж.б.

Кыргыз тилинин лексикасын байтууда диалектилердин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу керек⁵⁸ экендигин көрүнүктүү окумуштуу, диалектолог Б.М.Юнусалиев да эмгегинде белгилеген. Тилибизде “жалпы элдик мүнөздөгү орток белгилерден тышкары, диалектилик белгилер да орун алган”⁵⁹. Бирок бул адабий тил диалектилик өзгөчөлүктөрдүн бардыгын кабыл алат дегендикке жатпait, себеби андай болгондо “адабий

⁵⁶ Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного.—М., 1990.—9-б.

⁵⁷ Мамытов Ж. Азыркы кыргыз тили (фонетика жана лексикология).—Б., 1999.—170-б.

⁵⁸ Юнусалиев Б.М. Тандалган эмгектер.—Ф., 1985.—71-б.

⁵⁹ Абдулдаев Э. Азыркы кыргыз тили, - Б., 1998.—6-б.

нормалар менен жергиліктүү диалектинин чеги билинбей, аралашып, адабий тил нормативдүүлүк касиетинен ажырайт".⁶⁰ Чындығында, диалектилер жана говорлор лексикасының байытуунун негизги булагынын бири экендиги талашсыз. Ал эми кеп маданияты анын ичинен кептин тазалыгы маселесине келгенде, диалектилик жана говордук сөздөрдү орунсуз пайдаланууга жол берген учурда ага терс таасирин тийгизүүсү да мүмкүн. М.:

1. Чоң жолдон арабанын қылдыргинин дүкүлдөгүн эшитип калдым. (К.Ж.)

2. Келин келе жатыры, болгула эми, майыңдарды камдагыла! (Ч.А.)

Бул сүйлемдердөгү түштүк диалектисине таандык болгон "қылдыргинин", "эшитип", Талас говоруна таандык болгон "жатыры" сөзү жергиліктүү калктын гана кебинде жолуккандыктан, жалпы элге мааниси анча түшүнүктүү болбайт жана адабий тилдин нормасына да жатпайт. Ошол себептүү мындай көрүнүштөр кептин тазалыгын төмөндөтүп коюшу ыктымал.

Жазуу иштеринен мисал келтирели:

Биздин шаарда эгиз үйлөр көп курулган.

Эжемин үйү темир көпүрөктүн жанында.

Бир кантар учуп келип, алманын путагына конду.

Бул сүйлемдердө кыргыз тилинин түштүк диалектисине таандык болгон **эгиз**, **көпүрөктүн**, **кантар**, **путагына** деген сөздөрдүн орун алышы негизги маанини өзгөртпөгөнү менен, кептин тазалыгына таасирин тийгизгендиги көрүнүп турат.

Окутууда мындай көрүнүштөргө жол бербөө үчүн мугалим тарабынан ар бир сөздүн туура айтылышы, жазылышы эскертилип, дайыма көзөмөлдө болууга тийиш.

Кептин тазалыгына терс таасирин тийгизүүчү элементтердин дагы бири жаргондор болуп эсептөт. Жаргондор грамматикалык түзүлүшкө жана сөздүк фондуга ээ эмес⁶¹. Алар адабий тилдеги жана сырттан кирген сөздөрден жасалып, өтмө мааниде колдонулгандыктан тар чөйрөдөгү айрым адамдардын тобуна гана тиешелүү, түшүнүктүү болот жана алар окуучулардын тилинин таза, туура калыптануусуна кедергисин тийгизбей койбайт. М.:

Акыры аны бир тонко сыңдырыдый.

Жарым жолго келгенде араба кармоого туура келди.

Тиги кыздын прикиди эснди оодарат.

Бул мисалдардагы **сыңдырыдый** — көндүрдүк, тушурдүк, **араба кармоо** — машина токтотуу, **прикиди эснди оодарат** — кийими оозун-

⁶⁰ Ошол элс жерде.

⁶¹ Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк.— Ф., 1965,— 623-6.

ду ачат, таң калтырат деген мааниде жаш өспүрүмдердүн арасында колдонулуп жүрөт. Бул жаргондор бир қурактагы жана бир кесиптеги адамдардын гана арасында колдонулуп, жалпы эл үчүн түшүнүктүү болбайт.

Демек, кеп тазалыгы жөнүндө сөз кылууда сөз составын да ойлонуп, калыстык менен карап, кандайдыр бир принципти бекем тутуу зарыл экендиги келип чыгат.

Ал принциптер төмөндөгүлөр болуусу мүмкүн:

1. Кептин нукура улуттук тилдик фонддун негизинде болуу принциби;

2. Сырттан кирген сөздөрүн так эквивалентин таап колдонуу принциби;

3. Эл аралык (интернационалдык) терминдерди өз калыбында сактоо принциби;

Кептин тазалыгы боюнча окуучулардын жазуу иштеринде төмөндөгүлөр кездешет:

1. Таза улуттук тилдеги мектептерде улуттук тилдеги сөздөрдүн кеп колдонулушу;

2. Аラлаш мектепте кыргыз, орус, өзбек тилдеринин өз ара таасири;

3. Шаар мектебиндеги окуучулардын кругозорунун кенендиги, кебинде орус, чет тилдеринен кирген сөздөрдүн катышы;

4. Айыл мектебинде окуучулардын түшүнүгүнүн чектелгендиги, анын кебинде чагылдырылыши;

5. Орус мектебинде кыргыз тилин үйрөнүү чөйрөсүнүн жоктугу;

6. Алаалаш мектепте кыргыз тилин үйрөнүүдө чөйрөнүн таасири байкалды.

М.: 1. Кечээ Адыл касал болуп, сабакка келбей калдь.

2. Математикадан алган баамды дневникке койдурдум.

Биринчи сүйлөмдө окуучу Адылдын сабакка келбей калуусунун себебин айтууда өзбек тилиндеги **касал** деген сөздү колдонгон. **Касал** деген сөз кыргыз тилинин түштүк диалектисине да таандык экендигин эске алсак, окуучу бул сөздү чөйрөнүн таасирине байланыштуу колдонгондугун көрсөтүүгө болот. Экинчи сүйлөмдө **дневникке** деген сөздү колдоннуу менен, окуучу кептин тазалыгын жарата алган жок, себеби **дневник** сөзүнүн кыргыз тилиндеги **күндөлүк** деген эквиваленти кепте активдүү колдонулат. Бул жерде да окуучу (аралаш мектептин окуучусу) чөйренүн таасири менен сүйлөмдүн түзүлүшүнде кемчилдик кетирди.

Жыйынтыктап айтканда, тажрыйбалык иштен көрүнүп турғандай, окуучулардын кебинин тазалыгына социалдык чөйрөнүн⁶², диалектиккүн мумкүнчүлүгүнүн тийгизген таасири зор экендиги белгилейбиз.

⁶² Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилинен билим берүүнүн мамлекеттик стандарты // Эл агартуу// 1991. №1—27-6.

Кептин логикалуулугу, сүйлөмдү логикалуу түзө билүү ишмердиги

Кеп маданиятынын негизги сапаттык белгилеринин бири болгон кептин логикалуулугу айтылган ойдун текстте жана сүйлөм курулушу аркылуу ырааттуу берилиши менен мунәззәләт.

Муну менен катар, кептин логикалуулугу андагы “кептин тактыгы менен тыгыз байланыштуу, бирок андан айырмаланып турат. Кептин логикалуулугу, баарыдан мурда, ой жүгүртүү жана турмуш чындыгы менен кептин байланыштуулугу аркылуу негизделет.”⁶³ Тактап айтканда, сүйлөмдө айтылган ой логиканын закондоруна баш ийип, сүйлөмдөгү сөз ошол логиканын закондоруна ылайык кызмат кылат. Ошондо гана ой ырааттуу болуп, түшүнүүгө женилдик түзүлөт. Эгерде сүйлөмдөгү сөздөр баш аламан тартипте болуп, логикалык жактан туура уюштурулбаса, андагы ой түшүнүксүз гана эмес, башка багытка бурулуп кетиши да ыктымал.

Кептин логикалуулугунун сүйлөм түзүүдө гана эмес, текст түзүүдө да ролу чоң. Сүйлөм курулушунда ал сүйлөмдөгү сөздөрдүн логикалык орун тартибине жараша чечилст. Ал эми текстти логикалык жактан бекем биримдикте жана жыйынтыктуу түзүлгөн сүйлөмдөрдүн тобу деп түшүнсөк, анда кептин логикалуулугу текст түзүүдө да негизги ролду ойнойт.

Бул, биринчиден, тексттин логикалык структурасы: “башталышы, негизги бөлүгү жана жыйынтыкталышына”⁶⁴, экинчиден, тексттеги сөздөрдүн байланышуу жолдоруна: “уланма, жарыш жана тематикалык”, ошондой эле алардын өз ара ички маанилик катышына түздөн-түз байланышта болот.

Демек, кептин логикалуулугу колдонулган сөз каражаттары таза, так болсо да, орду менен колдонулбаса, анда логикалуулук бузулат. Анткени андагы айтылган ой логиканын закондоруна ылайык курулбагандыктан, мааниси жетишсиз болуп калуусу мүмкүн.

Сүйлөмдөгү логикалуулук анын түзүлүшүнө көз карапы болгондуктан, синтактистин изилдөө чөйрөсүнө тиешелүү. Тактап айтканда, кептин тактыгы менен тазалыгы лексикалык каражаттардын чегинде, деңгээлинде болсо, логикалуулук боюнча сүйлөмдүн, ал гана эмес тексттин деңгээлинде сөз болот. Бул туурасында окумуштуулар Б.Н.Головин (1988), А.Н.Васильева (1990), В.И.Костомаров (1991), В.И.Максимов (2000), С.Мусаевдердин (1993) эмгектери жарык көрүп, “логика-

⁶³ О культуре речи, Сборник статей.—М., 1981.— 16-б.

⁶⁴ Аталган китепте.—17-б.

⁶⁵ Ошол эле жерде.

луулук кептин түзүлүшүндөгү семантикалык структураны”⁶⁶ пайда кыла тургандыгы айтылган. Ошондой эле “логикалуулук тактык сыйктуу эле кептин тууралыгы менен тыгыз байланышта болот”,⁶⁷ — дейт Б.Н.Головин. Төмөнкү сүйлөмдерду VIII класстын окуучулары менен талдап көрөлү.

M.: 1. Токойго барып эс алганча, жаратылышка байкоо жүргүзөбүз (окуу китеби, 114-б.).

Сүйлөмдү адеп окуган адамга анын мааниси дароо эле түшүнүктүү боло койбийт. Себеби бул жерде эки түрдүү ой айтылып, сүйлөмдүн логикалык бүтүндүгү бузулган. Биринчи окуучу “эс алганча — десе, экинчи окуучу “Токойго баруу менен, жаратылышка байкоо жүргүзөбүз”, — дейт. Окуучулардын карама-карши пикирде болушуна эмне себеп болду? Буга сүйлөмде “эс аллуу менен” деген сөздү диалектилкк вариантта (**эс алганча**) колдонуу менен, автор логикалык ката кетирген.

2. Султандын көзүнөн жаш тегеренини, тышка чыгып кетти (окуу китеби, 102-б.).

Мында да, жогоркудай эле, сүйлөмдүн мааниси ар түрдүү түшүнүк берип тургандыгы байкалат.

Логика еэзү ой жүгүртүүнүн үч формасын ичине камтыйт, алар: түшүнүк, пикир, корутунду.

Түшүнүк — кеп болуп жаткан предметтин эң негизги касиеттерин чагылдыруучу ой жүгүртүүнүн формасы, пикир болсо предметтердин ортосундагы байланышты туонтат, ал эми корутунду — предметтин тегерегинде пайда болгон ар кандай пикирлерден келип чыккан эң акыркы, жаңы жыйынтык.⁶⁸

Демек, кеп логикалык жактан туура курулушу учун, биринчиден, сөз болуп жаткан предмет, анын касиеттери жөнүндөгү окуучунун түшүнүгү так болуусу, экинчиден, башкалардан айрымачылыгын кере билүүсү, үчүнчүдөн, предметтин тегерегиндеги пикирлерден туура жыйынтык чыгара билүүсү шарт. Ушул биз белгилеген ой чынжырынын кайсы бир белгү начар түзүлгөн болсо, кепте логикалык мүчүлүштүк болуусу ыктымал.

Мисалы, **самолёт** деген сөздүн мааниси — жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуучу, абада уча турган транспорттун түрү. Окуучулар сөздүн лексикалык маанисин жакшы түшүнгөндөн кийин гана аны транспорттун башка түрлөрү менен салыштырып, өзгөчөлүгүн белгилей аlyшат.

Корутундулоо белгүндө самолёт жөнүндөгү айтылган ойлордон жыйынтык чыгарылат, башкача айтканда, окуучулардын жазгандарында “**самолёт аба транспортуна кирип, адамдардын турмушуна керектүү ар**

⁶⁶ Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. —Б.,1993.—56-б.

⁶⁷ Головин Б.Н.Основы культуры речи.— М.,1988, —144-б.

⁶⁸ Баева О.А. Ораторское искусство и деловое отношение. —Минск,—2000.—19-б.

кандаң қызметтәрдө тез аткарууга жөндөмдүү. Анын түзүлүшүн кадимки эле канаттуунун формасында болуп, учуга ыңгайлаштырылган. Транспорттун башка түрүнөн тез жүргөндүгү менен айырмаланат”, — деген корутундуға келишкен.

“Сүйлемдүн же тесттин логикалуулугун жаратууда, предметтик логикалуулук менен түшүнүктүн логикалуулугу айкалышуусу тишиш б.а. предметтик логикалуулук түзүлгөн учурда гана ал түшүнүктүн логикалуулугуна өсүп жетилет”, — дейт Б.Н.Головин⁶⁹.

Демек, бул жерде окуучунун ой чыңжыры үзгүлтүксүз уланган-дыктан анын кебиндеги логикалуулук да даана көрүндү. Окуучулардын **Самолёт** деген сөздү катыштырып түзүшкөн ар түрдүү сүйлемдерүн салыштырып, алардын арасынан үч сүйлемдү бөлүп көрсөтүүгө болот. М.:

1. **Биздин самолет булаттардын үстү менен учуп бара жатты.**
2. **Биз түшкөн самолёт булаттардын үстү менен учуп бара жатты.**
3. **Биздин самолет тез учуп бара жатты.** Бул сүйлемдердү логикалык планда талдап келип, Адылжан уулу Айбектин түзгөн “**Биз түшкөн самолёт булаттардын үстү менен учуп бара жатты**” деген сүйлемүн бөлүп көрсөтүп, анын себеби окуучуларга түшүндүрүлдү.

Кептин логикалуулугу жөнүндө сөз кылууда, Н.Головин айткандай, “сөздүн өз ара байланышындагы бүтүндүкту”⁷⁰ жана байланышты эске алабыз. Бул көрүнүштөрдү кептин логикалуулугун аныктоочу негизги критерийлер катары белгилөөгө болот:

1. Сүйлемдөгү мазмундун ырааттуулугу, сөздөрдүн ырааттуу орун тартипте болушу;
2. Сүйлемдүн негизинде жаткан мазмунга жараша сөздөрдүн маанилик бүтүндүгү жана байланыш-катышы;
3. Сүйлемдөгү айтылган ойго жараша жак жана чак боюнча бүтүндүк.

М.: 1. **Олимпиадада байгелүү орунду ээлеген гимназиянын окуучуларына дипломдор тапшырылды** (окуучунун түзгөн сүйлемүнөн).

Сүйлемдүн логикалык жактан түзүлүшүн байкап көрөлү. Байгелүү оорунду ээлеген ким? Гимназиябы же окуучуларбы?

Егер байгелүү орунду ээлеген окуучу болсо, анда сүйлем: “**Гимназиянын олимпиадада байгелүү орунду ээлеген окуучуларына дипломдор тапшырылды**” деп түзүлмөк. Бул жерде “байгелүү орунду ээлеген гимназиянын” болуп (сөз айкаштарына ажыратсак), сөздөрдүн ырааттуу орун тиртиби бузулуп калган.

⁶⁹ Головин Б. Основы культуры речи.—М.,1988.—145-6.

⁷⁰ Головин Б. Основы культуры речи.—М.,1988.—144-6.

2. Мен дүкөндөн кызыл эки калем сатып алдым (окуучу келтирген мисалдан)

Экинчи сүйлөмде окуучу сын+сан+зат атооч сөздөрүнүн сүйлөм ичинде кандайча айкашып келишине көнүл бурган эмес. Чынында, бала эки кызыл калем сатып алғаны түшүнүктүү болуп эле турат. Бирок сүйлөмде сөздөрдү ырааттуу жайгаштырганда, баланын ою так берилмек. Демек, ойду так берүүдө сөздөрдү “тандоо” гана эмес, ал сөздөрдү ырааттуу логикалык сыйык боюнча жайгаштыруу да негизги мааниге ээ болот.

Адегенде сүйлөмдү төмөндөгүдөй сөз айкалыштарына ажыраталы:

M.: Кызыл калем (кандай калем?)

эки калем (канча калем?)

кызыл эки калем (кандай, канча калем?)

эки кызыл калем (канча, кандай калем?) Окуучуларга кыргыз тилинде сан атооч сын атоочтон мурда келерин эскертип, **эки кызыл калем** деген сөз айкашынын туура экендигин белгилеп, бул сүйлөмдү “**Мен дүкөндөн эки кызыл калем сатып алдым**” деген ырааттуулукта түзсө туура болору түшүндүрүлдү.

Кептин логикалуулугунун экинчи белгиси болгон —сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн өз ара маанилик бүтүндүк жана маанилик катышта⁷¹ болушу төмөндөгүдөй шартта түшүндүрүлөт. M.:

1. Мен досум менен кечээ театрга бардык. (балдардын сөзүнөн)

2. Биздин балдардын арасында комуз менен чертип ырдай турган балдар да бар. (сочинениеден)

Үстүртөн караган адамга бул эки сүйлөмдө тен, негизинен айтылган ой түшүнүктүүдөй эле көрүнөт. Биринчисинде, бала досум менен театрга барганы айтылса, экинчисинде, окуучулардын арасында комуз чертип, анын коштоосунда (комуз менен) ырдай тургандары да бар экенин маалымдап турат.

А бирок сүйлөмдүн деңгээлин, сапатын, андагы сөздөрдүн өз ара маанилик катышын, жалпы логикалык бүтүндүгүн эске алсак, ойлонбой коуюга болбрайт.

Биринчиден, сүйлөмдүн ээси атооч — **мен** 1-жакта, жекелик түрдө, ал эми **досум менен бардык** деп, дагы эле 1-жакта, бирок жекелик түрдө эмес, баяндооч көптүк түрдө байланышып турат. Бул жерде сөздөрдүн грамматикалык катышынын бузулушунан улам логикалык катыш да бузулуга дуушар болгон.

Сүйлөмдүн ээси **мен** жекелик түрдө, ошондуктан баяндооч да жекелик түрдө болушу керек эле. Эгер окуучу “**Мен досум менен киного бардык**” же “**Биз досум экөөбүз киного бардык**” — деп түзсө, сүйлөм грамматикалык жактан да, логикалык жактан туура болмок. Бирок оозеки

⁷¹ Иманов А., Сапарбаев А. Кыргыз тили. Синтаксис.—Ф., 1988.—191-б.

кепте “Мен досум менен киного бардык” деген форма айтыла берет, анткени ал учурда досу экөө киного барганы айтылып, б.а. досу экөө болгондон кийин, эсси мен деп жекелик түрдө турса да, досум менен деп эки киши аткарған кыймыл-аракет катары көптүк түргө өтүп кеткендей колдонулуп турат. Мына ушундай себептерден улам сүйлөм ичиндеги маанилик байланыш-катыш бузулуга учурайт.

Экинчи сүйлөм төмөнкүдөй эки маанини билдирип турат:

Өзү комуз чертип, комуздуң коштоосунда ырдай турган балдар да бар;

Комузда күү чертип, ырдай турган балдар бар.

Окуган адамга бул сүйлөм логикалық жактан түшүнүксүз, стилдик жактан туура эмес курулгандыгы, жалпы логикалық биримдүүлүк жоголуу менен, мааниси бузулгандыгы байкалып турат.

Сүйлөмдөгү айтылган ойго жараша сүйлөм мүчөлөрүнүн жак, чак боюнча бүтүндүк-катышы бир сүйлөм ичинде да, мурунку жана кийинки келген эки сүйлөмдүн ортосундагы байланыш-катыштарда да байкалат. М.:

Ажиев Мунарбек менен Асылбекти 6-апрель туулган күнүңөр менен күттуктайды. (ТВдан)

Бул сүйлөм өз ара эки бөлүккө бөлүнүп тургансыйт.

1-бөлүгү: Ажиев Мунарбек менен Асылбекти күттуктайды.

2-бөлүгү: 6-апрель туулган күнүңөр менен күттуктайды.

Анткени эки сүйлөм эки жакты көрсөтүп, эки түрдүү жак, жөндөмө мүчөлөргө ээ, тактап айтканда, 1-бөлүгүндө ээ (көмүскөдөгү) да, баяндооч да I жакта, толуктоочко табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү (ны) уланып, III жакта (Асылбекти) ал эми 2-бөлүгүндө туулган күнүңөр менен деп, (силерди) толуктооч II жакта турат. Мындаай көрүнүш сүйлөмдүн грамматикалық түзүлүшүн гана эмес, логикалық бүтүндүгүн да бузбай койбайт.

Жогорудагыдай так эмestикти, кош маанилүүлүктү болтурбоо үчүн сүйлөмдөгү сөздөрдүн туура жайгашуусун, грамматикалық жактан бүтүндүгү, сөздөрдүн маанилерин так түшүнүү, сөз айкалыштарынын курулушуна маани берүү жана интонацияны туура коё билүү керек экендигин белгилөөгө болот.

Сүйлөмдөгү логикалуулук жана анын бузулушу боюнча төмөнкү таблицаларды сунуш кылабыз.

Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ырааттуу орун тартибине ылайык мазмундун айкын, так болушу:

| <i>Логикалык жактан туура эмес түзөтүлгөн сүйлөмдөр</i> | <i>Түзөтүлгөн сүйлөмдөр</i> |
|---|---|
| Деги, Бегимай деген кандайча Францияяга баруу укугуна ээ болду. (Жетк.) | Деги, Бегимай Францияга баруу укугуна кантит ээ болду. |
| Өткөн айда 120 машина айдана качуу фактысы катталган. (ТВдан) | Өткөн айда машина айдана качуу боюнча 120 окуя катталган. |
| Келиңиздер, келиңиздер, майрамына бүтүрүүчүлөрдүн! (окууч. сөзүнөн.) | Бүтүрүүчүлөргө арналган кечеге кош келиңиздер! |

Бул сүйлөмдөрдө “кандайча Францияга баруу”, “энеси мышык жөнүндө”, “120 машина”, “майрамына бүтүрүүчүлөрдүн” деген сез айкаштары өз ордун тапкан эмес. Ошол себептүү сүйлөмдөр логикалык курулушу, сөздөрдүн орун тартиби жагынан мүчүлүштүктөргө ээ. Кандай болгондо да, сүйлөмдүн туура эмес түзүлгөндүгү анын логикалык маанисine таасирин тийгизип жаткандыгы белгилүү көрүнүш.

Сүйлөмдүн маанисine көңүл бурсак, бүткөн бир толук ойду ырааттуу билдирип, логикалык, семантикалык жактан ажырагыс, грамматикалык жактан уюшулган сөздөрдүн тизмеги⁷² — сүйлөм келип чыгат. Ал эми андай талаптарга толук жооп бербеген сөздөрдүн жыйындысын сүйлөм деп айттуу талапка жооп бербес эле.

Сүйлөмдөгү сөздөр оозеки кепте ар түрдүүчө жайланаши берет, бирок кеп маданиятынын, стилистиканын планында караганда, ырааттуу орун тартибинин сакталышы⁷³ шарт. Демек, бул сияктуу көрүнүштөр, т.а., ой жүгүртүүнүн ыраттуу болуусу, анын сүйлөмдөгү сөздөрдүн ырааттуу орун тартиби аркылуу берилиши сүйлөөчүнүн да, жазган адамдын да кеп маданиятынын деңгээлин, өз сезүне болгон маданияттуу мамилесинин далилин көрсөтөт. Ошол себептүү бул маселеге өз деңгээлинде мамиле кылуу зарыл. Анткени кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартиби, алардын логикалык орду так мүнөзгө ээ болуп, оозеки кепте баяндооч сүйлөмдүн башына же ортосуна келбейт⁷⁴ ... Төмөнкү таблицага көңүл буралы:

⁷² Жапаров А. Азыркы кыргыз тили.— Ф., 1966,—3-6.

⁷³ Жапаров А. Синтаксический строй кыргызского языка.— Б., 1992,—58-б.

⁷⁴ Окутуу орус тилинде жүргүзүлген мектептерде кыргыз тилинен билим берүүнүн мамлекеттик стандарты, //Эл агартуу//—1995, №1, 29-б.

таблица № 5

**Сүйлөмдүн негизинде жаткан мазмунга жарааша сөздөрдүн
маанилик бутундугу жсана байланыш-катышы**

| Логикалык жактан туура эмес түзүлгөн сүйлөмдор | Түзөтүлгөн сүйлөмдөр |
|--|--|
| Кыргызстанда жок адистердин факультетин, белүмүн ачuu жөнүндө ойлодук. ⁷⁵ | Кыргызстанда жок адистерди даяр- доочу факультеттерди, белүмдердү ачуу жөнүндө ойлодук. |
| Кийиминди нанга тийгизип сындырба, өз алдыңдагыны алып жегин, ар кимдин алдынан албай, дасторкондо отурганда. | Нанды кийимице тийгизип сындырба. Дастиркондо отурганда нанды ар кимдин алдынан албай, өз алдыңан алып жегин. |
| Укмуштуудай эрдик жараткан бул адам менен жанына барып учураш- кандан да уяласың. (макаладан) | Укмуштуудай эрдик жараткан бул адам менен жанына барып учураштууга батына албайсың. |
| Урпактар өз элинин тарыхын билүү- су керек, элинин башынан эмнелер өтпөдү деп. (окуучунун сөзүнөн) | Урпактар өз элинин башынан эмнелер өткөнүнө кызыгып, тарыхты жакшы билүүсу керек. |

Сүйлөмдөрдө белгиленген Кыргызстанда жок адистердин факультетин, белүмүн; кийиминди нанга тийгизип; ар кимдин алдынан албай, дастиркондо отурганда, учурашкандан да уяласың, эмнелер өтпөдү деп деген сөз айкаштарын окуганда сөз эмне жөнүндө болуп жатканын оной эле түшүнүүгө болот. Бирок ой жүгүртүп талдаганда ал сөз айкаштары сүйлөмдүн негизинде айтыла турган турмуш чындыгын логикалуу түрдө так баяндап бере албайт.

Биринчи сүйлөмде адистердин факультети же белүмүү болбойт, тескерисинче, адистерди даярдоочу факультет же белүмдер болушу ыктымал. Ошол сыйктуу, кийиминди нанга тийгизип эмес, нанды кийимице тийгизип деп айтса болмок. Мында ички логика бузулуп, автор айттайын деген нерсе, түшүнүк жөнүндө бирдиктүү тыянаттуу, даана, логикалуу ой болбой, ошол себептүү тандап алган сөз каражаттары логикалык ырааттуулукка салынган эмес. Натыйжада, сүйлөм логикалык жактан баш аламан сөздөрдүн топтомуна айланган.

Фонетикада белги жана сема⁷⁶ деген түшүнүктөр бар. Анда тамгалар — белги катары туондурат да, а сөз семага етөт. Демек сөз тамгалардын жөн гана чогундусу эмес, логикалык тартылте жайгашканда гана ал сөз (семага) айланат.

Ошол сыйктуу сүйлөмдө да сөздөр баш аламан орун ала берүүсү тийиш эмес, ал баяндалып жаткан турмуштук көрүнүштү даана, так көрсөтүш үчүн ички логикалык оруп-тартылте ырааттуу түзүлгөндө гана

⁷⁶ Ахматов Т. ж.б. Кыргыз тили. лексика, фразеология.—Ф., 1990.

адамдын айтайын деген ою ишке ашырылат. А бул ой менен сөздүн бирдиктүүлүгү сөз гана эмес, сүйлемдүн өзү да бирдиктүү ойдун чагылдырылыши, материалдык көрүнүшү болорун далилдейт.

Кебибизде айтайын деген ой сөз менен туура чагылдырылбай калган учурлар көп кездешет. Мисалы, жогорудагы таблицанын учунчү сүйлемдүн аягында учурашкандан да уяласың деген сөз айкашын эки түрдүү түшүнүүгө болот. Биринчиси, учурашууга татыксыз адам дегенди түшүндүрет, экинчиси, сүйлөп жаткан адамдын өзү ошого татыксыз экендигин билдирип жатат. Чындыгында, сүйлөп жаткан адамдын өзү ти-ги адам менен учурашуудан айбыгып, батына албай, сүрдөнүп турган-дыбы кийинки сүйлемдө байкалат.

Демек, кээде бир сүйлемдүн толук ачылбай калган мааниси контексте так билинген учурлар көп кездешет. Буга таблицадагы төртүнчү сүйлөм мисал боло алат. Сүйлемдүн маанисине караганда, окуучу сөзүнүн аягында буга чейинки айтылгандардын жыйынтыгы катары “урпактар өз элиниң тарыхын билүүсү керек” экендигин жөнүндө оюн билдириди. Мында да сөздөрдүн орун тартибинин туура эместиги сүйлемдөгү айтылган ойдун логикасынан көрүнүп турат.

Кээде кептеги түшүндүрмө мүчө сүйлемдүн кайсы мүчесүнө ти-ишиштүү экени так ажыратылбай, сүйлемдүн толук мааниси контексте же логикалык басым⁷⁷ аркылуу гана так ажыратылган учурлар кездешет. Бул тууралуу балдардын түшүнүктөрүн билүү учун төмөндөгү сүйлемдү алар менен бирдикте талдадык. М.:

Жакып аксакал кишиге катуу айтмак түгүл, тике карап “сен” дебеген адам эле. Бул жерде сүйлөм кишиге катуу айтмак түгүл, тике карап “сен” дебеген Жакып аксакал жөнүндөбү, же Жакыптын аксакал кишиге катуу айтмак түгүл, тике карап “сен” дебеген жан болгондугу жөнүндөбү? Эки суроо тең туура еңдөнөт, анткени аксакал деген сөз бир эле учурда Жакып деген сүйлөм ээсине аныктооч да, түшүндүрмө мүчө да, кишиге деген толуктооч сөзгө түшүндүрмө мүчө да болуп түшөт. Мындаай учурда текстке карап, буга чейин сөз ким жөнүндө болуп жатканын билип алуубуз⁷⁸ абзел.

М.: Асан чолок атын камчыланып арттан жай келаткан эле.

Мында да жогорудагыдай жагдай түзүлүп, чолок деген сөз Асанга (ээ) тиешелүүбү же атын деген сөзгө (тике толуктооч) тиешелүүбү? Бул жерде сүйлемдүн мааниси тексттин мазмунуна байланыштуу коюлган логикалык басымга жарааша белгилүү болот.

Мындаай жагдайларды окуучулар менен талдоо өзгөчө кызыгууну, жандуу талаш-тартышты пайда кылып, ошонун натыйжасында аларга

⁷⁷ Жапаров А., Кыргыз тилинин синтаксиси.—Ф., 1979.—251-б.

⁷⁸ Жапаров А. Синтаксический строй кыргызского языка. — Б., 1992, — 58-б.

ишин чын жагдайын аныктап билүүгө жол ачты. Сүйлемгө логикалык басым коюу менен, анын негизинде жаткан логикалык ойду аныктоого окуучулар менен бирдикте аракет кылдык. Атап айтканда, биринчи сүйлөмдө **Жакып аксакал** деген сөз айкаштарына басым коюп айтсақ, анда **Жакып аксакалдын** кандай адам болгонун билебиз, ал эми **Жакып** деген гана сөзгө басым койсок, анда **Жакыптын** өзүнөн улуу адамга кандай мамиле кылганын баамдадык.

Сабакта ушундай мунөздөгү сүйлөмдердү талдаттуу, логикалык каталарды балдардын өзүлөрүнө таптыйруу, алардын логикалык ойлоосун естүрүү менен, сүйлөмдүн түзүлүшүнө кылдат мамиле кылууну калыптандырат.

Таблица №6

*Сүйлөмдөгү айтылган ойго жараша
жак жсана чак боюнча бутундук*

| <i>Логикалык катар кетирилген сүйлөмдор</i> | <i>Түзөтүлгөн сүйлөмдор</i> |
|--|---|
| Окууга анчейин маани бербей, аны убагында барктай, баалай албадык, ал түгүл күнүмдүк сабакты да окубагандарыбыз болду. | Окууну убагында барктай, баалай албадык, ага анчейин маани бербереген учүн, ал түгүл күндөлүк сабакты да окубагандарыбыз болду. |
| Акыл, туулган күнүн менен күттүктайт, аман-эсен чоңө беришиңди каалайт. | Акыл, ата-энен сени туулган күнүн менен күттүктайт, аман-эсен чоңө беришиңди каалайт. |

Сүйлөмдердөгү мындай каталар балдар айта турган сөзү тууралуу ырааттуу, даана ой жүгүртпөгөндүктөн, бир жакка (I, II, III жактарга) таандык болгон так ой туюму жоктугунан улам кетирилери түшүнүктүү болду.

Ошондуктан окуучуларга мындай сүйлөмдердү талдоодо төмөнкү жагдайларга өзгөчө көнүл буруусу керектиги даана түшүндүрдүк.

1. Сүйлөмдүн ээси кайсы түрде (жекелик же көптүк) бolorун;
2. Баяндооч кайсы жакта, түрдө жана чакта (I, II, III жакта жекелик же көптүк, учур чак, өткөн чак же келер чак) турарын;
3. Эзге жана баяндоочко, айкындооч мүчөлөргө тиешелүү жак мүчөлөрдүн уланышы, өзгөчө башкаруу байланышында турган сөздөрдүн мүчөлөрүн (беришиңди каалайт) байкоо зарыл.

Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышынын өзгөчө формасы болгон ээрчишүү байланышы кыргыз тилинде бардык эле учурда сактала бербес-

тиги⁷⁹ белгилүү. Ал эми, логиканын закондоруна жана сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнүн талаптарына ылайык ой жүгүртсек, анда сүйлөмдөгү ээ менен баяндоочтун ортосундагы ээрчишүү байланышы ар дайым сакталууга тийиш экендиги келип чыгат. М.:

Таблица № 7

| <i>Ээрчишүү байланышы сакталбаган сүйлөмдөр</i> | <i>Ээрчишүү байланышы сакталган сүйлөмдөр</i> |
|--|--|
| <p>Элдер келди. Балдар ойноп жатат. Экзамендер бүттү. Андан бери канча суулар акты, канча карлар жаады. Талаалар көк чөп жамынды. Окуучулар тынчтанды. Жаз келип, бак-дарактар бурдедү. Артисттер ырдады, бийледи.</p> | <p>Элдер келишти. Балдар ойноп жатышат. Экзамендер бүтүштү. Андан бери канча суулар ағышты, канча карлар жашты. Талаалар көк чөп жамынышты. Окуучулар тынчтанышты. Жаз келип бак-дарактар бурдештү. Артисттер ырдашты, бийлешти.</p> |

Сүйлөм ичиндеги мындай “баш аламандыктар” оозеки кепте да, жазуу кебинде да жыш учтурай берет. Булардын баарыната, логиканын же грамматиканын мыйзам ченемдүүлүктөрүнө туура келет же келбейт деп айтууга болбайт. Ар бир сүйлөмдө ой түшүнүктүү жана туура жазылган сыйктуу көрүнүп, бардыгы тен туура болуп тургансыйт.

Мисалы: Элдер келди деп да, элдер келишти деп да айтууга болот. Анткени эл деген сез езү көптүктү билдирет. Элдер десек да, көптүк түрдө турат. Бирок эл деген адамдардын бириккен тобу, бир түшүнүктү билдирет да, жекелик санда тургандай туюлат. Ошондуктан мындай учурда ээ менен баяндоочтун ээрчишүүсү “чаташып” келе берет. Кийинки сүйлөмдөрдө да ошол сыйктуу көрүнүштөр кайталангандай.

Ошол эле учурда кыргыз тилинде сүйлөмдүн ээси жандуу зат атооч болсо, анда сүйлөмдүн баяндоочу аны менен түр боюнча ээрчитип, эгер ээ жансыз зат, б.а. буюмдардын, ёсумдуктөрдүн, тоолордун, суулардын жана жер аттарынан болсо, анда баяндооч сүйлөмдүн ээси кайсы түрдө турганына карабастан, жекелик түрдө болот. Жогоруда айтылган сөздөр “сүйлөмдө ээ болуп көптүк түрдө турса, анда ага карабастан эле ээрчишебериштөг”⁸⁰. Мисалы: Экзамендер бүттү, бак-дарактар бурдедү, а экзамендер бүтүштү деп айтылбайт. ж. б.

Кептин логикалуулугу, т.а., анын логиканын мыйзамдарына ылайык уч этапта: кептеги ойдун башталышы, негизги бөлүгү жана жыйынтыгы

⁷⁹ Жапаров А. Кыргыз тилинин синтаксиси. —Ф., 1979, 39-6.

⁸⁰ Жапаров А. Синтаксистический строй киргизского языка. Т.1.—Б., 1992. — 40-6.

болуп келишин—сүйлөмгө караганда көбүнчө текстте учурайт. Анткени ал тексттин композициясы менен тыгыз байланышта болот.⁸¹

Кептин бул түрүнө үйретүүде, адегенде окуучу жазган баяндама (изложение), дил баян (сочинение), доклад, газеталык макала жана башкалардын баарынын композициялык курулушу, алардын логикалык бир бүтүндүгү, ички түзүлүшү жөнүндө сез кылуу зарыл. Анткени ойду үч бөлүктө берүү — мазмунду түшүнүктүү берүүдөгү эң эле оптималдуу баяндоонун ыкмасы, андай “үч бөлүктөгү композиция ойду берүү логикасына туура келет.”⁸²

Ойду мынданай үч бөлүктө берүү, жогоруда айтылгандай, негизги ойго киришүү, алгачкы маалымат берүү, багыт берүү, андан соң, негизги ойду айттуу, акырында, жыйынтык чыгаруу сыйктуу этаптарын туура уюштурууга машыктыруу менен, баяндама, дил баяндарды жазууга үйрөтүү эң эле натыйжалуу болмокчу. Бул тууралуу оруս окумуштуулары Л.С.Айзерман (1986), Ю.А.Озеров (1990), кыргыз методисттери Б.Алымов (1982), А.Муратов (1991), С.Рысбаевдердин⁸³ (1998) эмгектеринде эң сонун айтылат.

Тексттин композициясынын ар бир бөлүгүнө өзүнчө талаптар коюлат. Мисалы, киришүү бөлүмүнө коюулуучу бул талаптарды эске алсак болот:

1. Тандалып алынган теманын эмне жөнүндө экендиги;
2. Ал темада айтылуучу ойдун учурдагы абалы;
3. Негизги багыттары жөнүндө алгачкы маалымат.

Ал эми, негизги бөлүм тандалып алынган теманын негизги мазмунун камтыйт да, көлөмү зарылдыгына жараша түрдүүчө болуусу ыктымал. Бул бөлүккө негизинен, төмөндөгүдөй милдеттерди орундоо жүктөлөт:

1. Ойдун логикалык уюштурулгандыгы;
2. Ойдун өнүгүшүндөгү аны берүүдөгү ырааттуулук;
3. Айтылган ойдун далилдүүлүгү;
4. Айтылган ойлордун байланыштуулугу, бирдиктүүлүгү.⁸⁴

Демек, кептин логикалуулугунун негизги эки шарты — экстралингвистикалык жана лингвистикалык шарттары ишке ашыши керек. Мунун биринчиси — экстралингвистикалык шартты — “туура ой жүгүртүүнүн өлчөмдөрүн жана принциптерин”⁸⁵ бекем эсте туруусу эсепке алынат, б.а. мазмундун сырткы жагына көнүл бурулат. Анткени адам логикалык жактан туура жазуу үчүн, эң мурда ал логикалык жактан туура ой жүгүртө билүүсү зарыл. Ар бир “логикалык акт сөзсүз логиканын

⁸¹ О культуре речи, М. Изд., “Знание”, 1981,—17-б.

⁸² Ошол эле жерде.

⁸³ Рысбаев С., Окуучунун дил баяны, Б., 1998

⁸⁴ О культуре речи, М., Изд., “Знание” — 1981,—17-б.

⁸⁵ Кондаков Н.И. Логический словарь. — М., 1971.— 271-б.

закондоруна жарапша болуусу керек".⁸⁶ Экинчи шарты — структуралык б.а. таза лингвистикалык көрүнүшү. Ал үчүн сүйлөмдүн же тексттин кеп структурасындагы элементтери бири-бирине карама-карши келбестен, ар бир сез каражаты өзүнүн "кептеги туура функциясына жарапша орун альшы, уюштурулушу зарыл".⁸⁷ Бул эки шарт төң жогоруда тексттеги шарттарга дал келери көрүнүп турат. Эгер андай шарттар ишке ашпай, текст да, сүйлем да сабатсыз түзүлсө, анда окуган же уккан адамдын түшүнүгүсү кыйындайт.

Ал эми тексттин композициялык жагынын жыйынтык бөлүгү "кептин башында айтылган ойдун жыйынтыкташы, кептин жыйынтыгында бардык айтылган ойлордун чечилиши, окуган адам да, уккан адам да ишнерлик деңгээлге жетүгүсү керек. Аңыз сөздүн башында жана негизги бөлүгүндө айтылгандардын жыйынтыгы түшүнүксүз болуп кала берет.

Тексттин курамы (составдык бөлүктөрү): башталышы, негизги бөлүгү жана жыйынтыгы бири-бири менен логикалык жактан ички мазмундук байланышта, жыйынтыктуу, бүтүн бир "речтик чыгарма болуусу", "жандуу заттай—анын башы да, буту да, денеси да болуп, баары биригип бир бүтүн организмдей болуп дал келиши керек." (Платон)⁸⁸

Кептин логикалуулугу ички жана тышкы кеп деген түшүнүк менен да тыгыз байланыштуу. Ал эми ички жана тышкы кеп кеп ишмердүүлүгүнүн теориясы менен байланыштуу. Тактап айтканда, — мотив, мотивация;

- интенция (сүйлөөгө ынтаанын коюлушу)
- ички кеп (программа)
- тышкы кеп (практика)⁸⁹

Демек, ички кеп (программа) — айтайын деген ойдун логикалык жактан туура, ырааттуу түзүлүшү, анын ырааттуу, так, көркөм айтылышы, кептин лингвистикалык жана экстралингвистикалык жактан туура, логикалуу ишке ашырылышы — баары байланышта болуусу зарыл экенин окуучулар өз алдынча текст түзүүде билүүсү керсек.

Ушундай эле жагдайлар жөнүндө окумуштуу Е.Н. Зарецкая өз оюн айтып келип, кеп маданиятынын өзөгүн түзгөн төмөнкүдөй төрт суроого кайрылат:

1. Эмне үчүн сүйлөйбүз?
2. Биз эмнени айткыбыз келди?
3. Кандай каражаттар аркылуу ишке ашырабыз?
4. Биздин кебибизге угуучунун реакциясы кандай?⁹⁰

⁸⁶ Головин Б.Н. Основы культуры речи... — 147-б.

⁸⁷ Ошол эле жерде.

⁸⁸ Култаева У. Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун методикасы, —Б., 1995,— 134-б.

⁸⁹ Что значить знать язык и владеть им, /Под. ред., Шансского.—Л., 1989.

⁹⁰ Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. М., 1999—3-б.

Бул суроолордун ар бирине токтолуп өтсөк, биринчи суроо айтылуучу кептин максатын, башкача айтканда, ар кандай кептин негизинде жаткан мотивди аныктайт. Экинчи суроо айтыла турган кептин планы, б.а., биринчи суроодо коюлган максатты аткаруунун тартиби, үчүнчү суроодо, планды ишке ашыруудагы кептин конкреттүү тексти, ал эми тертүнчү суроо болсо, айтылган кепке угуучунун реакциясынын адекваттуулугу жөнүндө кеп болот.

Кеп адамдардын ортосундагы коммуникациянын каражаты болуу менен, сүйлөөчүдөн угуучуга (же угуучуларга) багытталат. Тактап айтканда, коммуникациялык процесстин жүрүшү үчүн, бир жагынан сүйлөөчүнүн, экинчи жагынан угуучунун (адресаттын) болуусу шарт. Бул процесс сүйлөөчүдөн айтылуучу кептин туура мотивдештирилиши, планды туура түзө билүүнү жана ал планды ишке ашырууну, ал эми угуучудан айтылган кепти туура түшүнүүнү, туура жыйынтык чыгарууну талап кылат. Тескерисинче, сүйлөөчүнүн кеби логикалык жактан туура курулбаса, угуучуга түшүнүктүү болбосо, анда эч кандай реакцияны пайда кылбайт. Мындай кеп максатсыз болот да, тараңтардын ортосундагы эмоционалдык байланыштын бузулушуна алыш келет.

Эми жогоруда айтылган ойлорду айрым мисалдар менен далилдөөгө аракет кылалы:

— **Чоң ата, сиз эмне үчүн көптү билесиз?** — деп сурады небереси чоң атасынан.

— Менин эң жакшы досторум жана окутуучуларым бар, — деди чоң атасы, — алар бардыгын билет жана мени дайыма үйрөтүп турушат.

— **Сиздин окутуучуларыңыз кайда?** Эмне үчүн мен аларды көргөнүм жок? — деди небереси.

— Ал мына булар, — деп чоң ата китеттерди көрсөттү. Китеттер мага бардыгын үйрөтөт. Бул китеттер алышкы өлкөлөр жөнүндө айтып берди. Ал эми бул адамдар мурда кандай жашагандыгы тууралуу кеп салса, жогорку катардагы китеттер жерден чыккан кен байлыктар жөнүндө айтып берет. Тиги текчедеги китеттер акылдуу машиналар жана аларды кандай пайдалануу керектигин үйрөтөт. Китетти ким көп окуса, ал ошончолук көптү билет.

Мугалимдин жалпылоочу сезү:

— Жогоруда көрсөтүлгөн логикалуулуктун шарттарын эске алсак, сүйлөшүүчү тараңтардын коюлган максатка карата туура ой жүгүргүүсү, сүйлөмдөгү сөздөрдүн структуралык жактан туура орун алуусу, тексттин композициялык түзүлүшүндөгү баштапкы ойдун жыйынтык бөлүгүндө ишенимдүү ырасталышы, логикалык жактан ички мазмундук байланыштын сакталышы көлтирилген үзүндүдө толук ишке ашырылды. Демек, сүйлөм ичинде болобу, текстте болобу ички логикалык курулуш бир

бүтүн мазмун менен сөз каражаттарынын грамматикалык курулушу бир бағыттагы максатка кызмат кылат экен...

Ушуга жараша сүйлөм чегиндеги логикалуулук менен тексттин деңгээлиндеги логикалык курулуш маселеси эки башка каралууга да муктаж. Анткени алардын ар бирине мүнөздүү проблемалар бар. Сүйлөмгө тиешелүү болуучу логикалык маселелерди Б.Н.Головин төмөндөгүдей тартилте бөлүштүрөт:

а) сүйлөм ичинде бир сөз айкапы экинчисине карама-каршы болбоосу керек; Окумуштуунун мындаи ою боюнча сүйлөмдөгү ар бир сөз жана сөз айкаптары бири-бири менен мазмундуу, логикалык бекем байкалышта болуусу, жалпы бирдиктүү логикалык бутундуккө ар бир сөз кызмат кылууга бағытталышы керек.

М.: **Мугалим окуучуларга жерибиздин жаратылышы гана эмес, байлыгы жөнүндө да айтты.** Бул сүйлөмдөгү кетирилген логикалык катар бардыгына эле түшүнүктүү эмес. Кеп маданияты маселеси жагынан алып караганда, жаратылышы, байлыгы деген сөздөр гана эмес, да сыйктуу байламталар аркылуу сүйлөмдө бири-биринен мааниси жагынан бирдей деңгээлде экендигине карабастан, айырмаланып берилди. Сүйлөм логикалык жактан толук кандуу болушунун каражаттары жөнүндө окуучуларга түшүндүргөн соң, алар мындаicha ондооп, кайра жазышты:

1-окуучу: “**Мугалим окуучуларга жерибиздин жаратылышы жөнүндө да, жаратылыш байлыктары жөнүндө да айтып берди**”.

2-окуучу: “**Мугалим окуучуларга жерибиздин байлыгы, жаратылышы жөнүндө айтып берди**”.

Мындаи логикалык каталар речте ето эле көп кездешет.

б) Кептин логикалуулугунун дагы бир маанилүү шарты — сүйлөмдөгү сөздөрдүн туура орун тартиби.

Бул сүйлөм курулушуна, андагы сөздөрдүн орун тартибине карай жайгашылышына байланыштуу проблема мектеп практикасында учурдайт. Себеби кыргыз тилдеги сөздөрдүн логикалык орун тартиби (алардын маанилүү карышына жараша) толук иштелип чыкканы менен, окуучулар текст түзүүдө каталарды кетире беришет. Мисалы, ал каталар төмөндөгү шарттарга жараша аныкталат:

— биринчиiden, сүйлөм мүчөлөрүнүн орун алышына жараша кетирилген каталар;

— экинчиiden, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн сүйлөмден орун алышынан кетирилген каталар;⁹¹

Булар сыйктуу эрежелерге ўйрөтүүгө ылайык кыргыз эмес мектептер үчүн төмөндөгү чен өлчөмдергө, эрежелерге машыктыруу маселеси келип чыгат.

- сүйлөмдө ээнин баяндоочтон мурда келиши;

⁹¹ Жапаров А. Синтаксистический строй киргизского языка. 1-т.—Б., 1992.—56-71- 66.

- аныктооч негизги ролду ойноп, сүйлөмдүн башынан орун алыши;
- бышыктооч, толуктоочтордун сүйлөм ортосуна келиши;
- сүйлөмдүн ээси менен байланыштуу анын тобунда болгон сездер, баяндооч менен байланышкан этиштер үчүн өз-өзүнүн логикалык орду болушу.⁹²
- Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сездердүн сүйлөм мүчөлерүнүн ичинен ээнин сүйлөм аягына келбестиги;
- баяндоочтун сүйлөм башына келбестиги;
- оозеки, жазуу иштериндеги мындай тилдик көрүнүштөр ыр түрүндөгү тексттерде башкача орун тартилке ээ болушу;
- зат, сын, сан атоочтор сүйлөмде айтайын деген ойдун мазмунуна ылайык логикалык ырааттуулукта келиши (М.: беш кызыл карандаш, кызыл беш карандаш).

Балдарга түшүндүрүү иши сезсүз окуучунун өз тилиндеги мисалдарга салыштыруу менен, эки тилде бирдей экендигин билгизүүчү фактыларды талдоо аркылуу жүрөрү белгилүү.

Деги эле, сүйлөмдө логикалуулук кандай маанилүү болсо, текстте андан бетер маанилүү нерсе. Анткени текст логикалык жактан бүгүн, грамматикалык жактан уюшулган бир же бир нече сүйлөмдердүн топтому⁹⁴ болору — негизги шарты. Эгерде сүйлөмдердүн топтому өз ара мазмундук, логикалык жактан бир бүтүндүктү түзүп турбаса, анда алар түрдүү стилдеги сүйлөмдердүн карандай топтому гана болор эле.

Демек, кептин логикалуулугун камсыз кылууда сез каражаттарын туура, так колдонуунун, сүйлөмдүн синтаксистик жактан туура түзүлүүсүнүн, сездердүн ички байланышынын, сүйлөмдөгү сездердүн орун тартибинин туура сакталуусунун, алардын маанилик катышынын мааниси абдан чон экендигин белгилей кетүүгө болот.

Ошентип, тексттин логикалуулугуна коюлуучу жалпы талаптар катары окуучулар менен талдоо, сыноо иштеринен улам, аларга мына буларды эстен чыгарбоо керек экендигин эскертебиз:

а) тексттеги логикалуулук кептин сапаты сыйктуу, анда айтылган ойдун тилдик каражаттар менен канчалык деңгээлде так, түшүнүктүү

⁹² Жапаров А. Синтаксический строй киргизского языка. 1-т.—Б., 1992.—57 66.

⁹³ Ошол эле жерде. —69-б.

⁹⁴ Омурзалиев Б. Кыргыз тили, VIII—IX класстар үчүн.

жана туура чагылдырылгандыгына жараша болот. Кептин логикасы ойдун логикасын чагылдырып турусу керек.⁹⁵

Ал эми текст турмуштук көрүнүштүн байланыштуу, так, логикалуу баяндалып, сүрөттөлүп берилиши болуп саналат. Ар бир сүйлөмдү ойдун ырааттуу логикасы байланыштырып, ал тексттин башталышынан аякталышына чейин үзүлбөс чынжырды элестетип турат. Аныз логика бузулат.

М.: **Адамдын журөгү бир суткада сегиз тонна канды иштетүүгө мүмкүнчүлүгү жетет.**

Окумуштуу Б.Н.Головин тексттеги сүйлөмдердүн логикалык байланышын түзгөн жана ишке ашырган каражат катары бул эки нерсени — сөздөрдүн кайталанышы (орундуу кайталаныш) жана байламталарды белгилейт. Окумуштуунун бул оюн колдоого болот.

М.: 1. **Асанкулдун Ысык-Көлгө биринчи келиши. Ысык-Көл ага абдан жакты. Ысык-Көл Асанкулга өзгөчө керемет болуп көрүндү.**

Мында **Асанкул** деген сөз кайра кайталануу менен сүйлөм аралык логикалык байланышты ишке ашырып, бирдиктүү өзөк сакталды. Ал өзөк **Асанкулдун** тегерегиндеги ойду берди.

2. Эртең—дем алыш күн. Андай болгон соң сабактарымды шашпай даярдаймын.

А бул сүйлөмде логикалык өзөктүн милдетин **андай болгон соң** деген себеп байламта аткарды.

Тексттеги логикалуулуктун ишке ашырылышына кызмат кыла турган каражаттардын системасы катары сүйлөмдердүн уланма, жарыш жана тематикалык байланышын сунуш кылууга болот. Тексттеги сүйлүмдердүн тематикалык байланышы жөнүндө жазып келип методист А. Эшиев: “Мындай сүйлөмдердүн байланышы бөлүнбөс сүйлөмдергө муңаззудуу сөздөрдүн орун тартиби аркылуу камсыз болуп турат⁹⁶”, — дейт.

б) Тексттеги бир ойдун улам башка ойго өтүп туршуу да кептин логикалуулугун билгизет.⁹⁷

Чындыгында, мурда айтылып жаткан ойдун улап кийинки жацы ойго өтүп жаңырып, өнүгүп, уланып, чиеленип отурушу — тексттин логикалуулугунун негизги белгилеринин бири. Көпчүлүк учурда окуучунун дил баяндарында⁹⁸ (сочинение) айтайын деген ою кыска фактылар менен берилип, башталып, өнүгүшүү, жыйынтыкталышы сыйктуу ой туюмдары жок, жөн гана карандай ой топтому болуп калат. А мындай түрдө жазылган чыгармадагы сенектик баян-тексттеги жандуу дил туюмдун болушун четке кагат.

⁹⁵ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988.—15-б.

⁹⁶ Эшиев А. Окуучулардын байланыштуу кебин өстүрүүнүн айрым жолдору.—Б., 1995.—8-б.

⁹⁷ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988. — 152-б.

⁹⁸ Рысбаев С. Окуучунун дил баяны.—Б., 1998.

в) байланыштуу тексттин абзацтарга жараза мүчөлөнүшү да тексттин логикалык курулушунун негизги каражаты болуп кызмат кылат.⁹⁹

Тексттин абзацтарга бөлүнүшү кыргыз тилинин программасында микротемалар деп берилген.¹⁰⁰ Микротемалар жалпы мазмундун ички майда бөлүктөрү катары көрүнөт, анткени ал ар бир майда бөлүкчөлөрде автор өз оюн улам жаңы ой менен өнүктүрүп, кошумчаланган жаңы ою жаңы абзацтан башталыш отурат да, тексттеги ички логикалык өзөктүн үзгүлтүксүздүгүн сактап турат.

г) Тексттин логикалуулугунун дагы бир шарты катары Б.Н.Головин андагы “сintаксистик конструкциялардың айтылып жаткан мазмунга жараза адекваттуу тандалып курулушу”,¹⁰¹ — деп белгилеген.

М.: VIII класстын окуучусунун түзгөн текстинен алынган мисалды чогуу окуп көрөлү: **Лицейде коркутпагандай тартип, эркелетпегендей жакшы көрүү өкүм сүрөт.**

Окуган адам сөз эмне жөнүндө болуп жатканын, т.а. лицейде коркутпай эле тартипке чакыруу, эркелетпей эле жакшы көрүү, өз ара сыйурмат мамиле бар экендиги айтылып, жатканын тутат. Ошентсе да, окуучу өз оюн так, даана берүү үчүн, сүйлөмдөгү сөздөрдүн грамматикалык конструкциясын туура куруусу керектүү сөз каражаттарын өз орду менен колдонуусу зарыл эле.

д) Тексттин логикалуулугунун, бүтүндүгүнүн дагы бир белгиси катары Б.Н.Головин, тексттин композициялык курулушун аны уюштуруу методуна да байланыштуу болорун белгилейт, б.а. текст түзүүдө автор өз оюн улам, биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн деп, баяндап өнүктүрүп, айтайын дегенин ачык так түшүнүктүү берүүгө аракет кылат. Ушул эле маселе боюнча С.Мусаев “текстте колдонулган тил каражаттары логикалык жактан да, синтаксистик жактан да бири-бири менен байланышын туруусу шарт”,¹⁰² — деп, жогорудагы автордун оюн кайталайт. Мына ушундай эле көз карашты А.Ю.Купалованын (1991), Ж.Дүйшееевдин (1979) макалаларынан да жолуктурабыз. Ошондой эле, тексттин үч бөлүктүү (киришүү, негизги, жыйынтык) курулушу да анын логикалуулугунун эн негизги белгиси болуп саналат.

Киришүү бөлүгүндө окуучу же угуучу белгилүү теманын тегерегинде оюн топтол, негизги ойду кабыл алууга даярдык көргөн учуро болот. Ал эми негизги бөлүгүндө болсо, берилүүчү тексттин башкы мазмуну сунуш кылышы менен, логикалуулугу жагынан сүйлөөчүдөн өтө жоопкерчилики талап кылат. Жыйынтык бөлүгү болсо, тексттин композициялык курулушун толуктайт да, анын башталышы менен аякталышын байланыштырып, жыйынтыкталган ойду окуучунун алдына көёт.

⁹⁹ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988,—153-6.

¹⁰⁰ Кыргыз тилинин программасы. V—XI кл.—6

¹⁰¹ Головин Б.Н. Основы культуры речи. —М., 1988,—153-6.

¹⁰² Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери.— Б., 1993,— 56-6.

Окумуштуу методисттердин бул айткандарына кошулууга болот, ошентсе да, тексттин логикалуулугун, мазмундук бүтүндүгүн анын (тексттин) планысыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Тексттин планы — андагы үзүлтүксүз логикалык өзөктүн, андагы ойду байланышта берүүнүн эң негизги каражаты экенин окуучулар да түшүнүүсү кажет. Анызы тексттин уч баскычтуу түзүлүшү да ишке ашпастыгын тажрыйба көрсөттү.

Анткени тексттин планы (жөнөкөй жана татаал план) уч баскычта логикалуу берилүүчү жаңы мазмунга жараша түзүлүү менен, белгилүүдөн белгисизге, жөнөкөйдөн татаалга карата тереңделип, тармакталып, кеңейтилип, натыйжада, ой конкреттештирилип отурат.

Демек, кептин логикалуулугу сүйлөмдүн чегинде болобу, тексттин түзүлүшүндө болобу ойду так, даана, ачык берүүнүн негизги жолу. Алардын логикалуулугун, мазмундук бүтүндүгүн сактоо учун көптөгөн иш-аракеттердин системасын (жогоруда айтылган белгилерди, категорияларды) окуучулар менен бирге практикада иш-жүзүнө ашыруубуз зарыл.

Кептин көркүүлүгү, көркүү сүйлөө ишмердиги

Музыкант сөздүн күчүн, маанисин үн жана анын ыргагы менен, мукам добуш менен берсе, көркөм, чебер сүйлөгөн адам айттар сөзүнүн күчүн, маанисин, анын негизинде жаткан логикасын мукамдуу, кырааттуу, конур үн менен, образдуу, көркөм берет.

Балада андай сөз чеберчилигине өзүнен улуулардан, эң биринчи ата-энесинен, төгерегиндеги адамдардан жана мугалимден угуп калыштанат.

Сөзүн көркөм айта билүү — сүйлөр сөзүнүн маанисин, мазмунун так, элестүү жеткире алуунун каражатын таба билүү дегендике жатат.

Көркөм сүйлей алган адам айттар сөзүнүн логикасын, мазмунун, ички сезимин, угуучу адамдын жүрөгүне, акыл-сезимине үндүн, сөздүн көркөм күчү менен, кептин кырааты менен жеткире алуу жөндөмдүүлүгүнэ ээ болот.

Демек, сөздү көркөм айтууда эки нерсе эске алынат:

1. Мазмунга жараша кеп кыраатынын болушу;
2. Кеп кыраатына жараша мазмундун болушу.

Бул эки нерсе бири-бirisiz жашабай турган түшүнүк. Мазмунсуз кеп кыраатынын эч кандай зарылчылыгы жок. Анткени айтылган көркөм кепти угуп турган адам анын мазмунуна кайдыгер карабайт. Ал (сүйлөп жаткан адам) угуп турган адамды өз артынан ээрчитип, өзүнүн күчтүү эрки менен, көркөм сөздүн кырааты менен уккандын учкул сезимине күчтүү таасир этет.¹⁰³

¹⁰³ Гorbushina L.A. Выразительное чтение и рассказывание. —M., 1975, 4-6.

Көркөм айтуудагы дагы бир эске алуучу нерсе — бул, айтыла турган кептин идеясына жарапша, максатка ылайык сүйлөөчүнүн катылып жаткан ою (замысл) сөз менен болбосо да, үнүнүн кыраатынан көрүнүп турат. Ал бириңчиден, сүйлөп жатканда айрым тыбыш카, муунга же сөзгө басым түшүрүү менен (муундук басым, логикалык басым)¹⁰⁴ берилши аркылуу туюлат.

Экинчиден, сүйлөп жаткан адамдын үнү, тону психологиялык абалга, айтыла турган сөздүн мазмунуна, кебинин стилине жарапша болушу. Демек, айтыла турган сөз угуучуга так, түшүнүктүү, эмоционалдык жактан жагымдуу кабылданусу үчүн, окуп жаткан адам көркөм сүйлөөнүн бардык каражаттарын, тактап айтканда, интонацияны, белгилүү денгээлде мимика менен жестти колдонот.¹⁰⁵

Ошондой эле адам сүйлөөдө кырдаалга ылайык өзүнүн үнүнүн бийиктигин да, күчүн да, үн узундугун да, ритм, рифмасын да, үн тембрин да эсепке алганда үндүн көркүүлүгүнө өзгөчө шарт түзүлөт. Бул сыйктуу кептин көркүүлүгүнүн акустикалык негиздери тууралуу айтып келип, методист В.П.Морозов мындай дейт: “Үндүн күчү үндүн энергиясын туонтуучу объективдүү чондук. Үндүн катуулугу — бул субъективдүү түшүнүк, тактап айтканда, үндүн реалдуу күчүнүн биздин аң-сезимишибдеги чагылдырылыши...”¹⁰⁶ А турмушта акырын да, катуу да, орто да сүйлөөгө туура келип, ал тексттин мазмунуна жарапша болот. Анткени катуу же акырын бирдей тон менен сүйлөө бир түрдүү гана угулуп, тажатмалуулукту¹⁰⁷ пайда кылат.

Адамдын үнүнүн күчү, темпи өзгөрүп турруусу сырткы чайрөнүн таасирине¹⁰⁸ жана адамдын психологиялык абалына, маектештин жаш өзгөчөлүгүнө, жеке сапатына да байланыштуу болот. Эгер адам шашып турган болсо, үнү тез, бийик чыгып, а жаш бала же кары киши менен жай сүйлөөгө туура келет.

Демек, адам үнүнүн күчүн, темпин, тембрин учурда түзүлгөн кырдаалга карата өзгөртүп, жөнгө салып турруусу анын кебинин көркүүлүгүн чайрөгө жагымдуулугун, жугумдуулугун, камсыз кылат. Мындай касиет көбүнчө мугалимдер үчүн өтө керектүү болуп, анын оозеки кебинин таасирдүүлүгүн күчтөт.

Кептин көркүүлүгү кептин тууралыгы менен да тыгыз байланыштуу, анткени кепти туура айтуу орфографиялык гана эрежелерден эмес, орфоэпиянын эрежелеринен да келип чыгат. Демек, орфоэпиянын эрежелери адабий тилде көркүү, туура сүйлөөнүн сапаттык белгиси, анын бааты болуп саналат.

¹⁰⁴ Ахматов Т.К., Өмүрзалиева С. Кыргыз тили. —Ф., 1990. —74-75-66.

¹⁰⁵ Горбушкина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. —М., 1975. —5-6.

¹⁰⁶ Морозов В.П. Тайны реальной речи. —Л., 1997. —40-41-6.

¹⁰⁷ Горбушкина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. —М., 1975. —10-6.

¹⁰⁸ Падыжеская Т.А. Живое слово. —М., 1986. —24-6.

Ошондуктан баланын туура, көркүү сүйлөөсүнүн үлгүсү, башаты — был мугалимдин көркүү кеби боловорун унуптайлы. Бекеринен, Е.И. Тихеева: “Мугалимдин аңгемеси балдардын речи үчүн үлгү боловор, көңүлүн буар әң негизги иш формасы жана ал тилинин өнүгүшүнө таасир этет”¹⁰⁹, — дебегендир. Ошондой эле, мугалимдин өзү, анын кебинин манерасы, сөзүнүн көркүүлүгү, анын аңгемеси, ырды окуусу — мунун баары окуучу үчүн туруктуу мисал экендигин практика далилдеген.

Мунун өзү айтып жаткан сөзүнүн маанисин түшүнүүгө, кабыл алдырууга кылган сүйлөөчүнүн аракети үн, добуш мимика, кыраат аркылуу маанисин ачып берүүгө болгон далалаты катары бааланмакчы. Китең окугтан учурда анын идеялык маанисин, психологиялык кырдаалдарды, каармандын мүнөзүн, ж.б. туура, жеткире түшүнүүсү башкаларга аны жеткирүүнүн каражатына айланат. Демек, кептин көркүүлүгү жөн эле, көркөм сүйлөө, же окуу үчүн гана эмес, ал мазмунду жеткирүүнүн каражаты болуп кызмат кылуусунда турат.

Андай болгон соң, анын педагогикалык мааниси чоң болуу менен, билим берүүчү, тарбиялоочу жана сөз естүүрүүчү сыйктуу функцияларын өзүнө кошо ала жүрөрү белгилүү. Мынрай маанилүү иш-аракеттерди өзүнө камтыбаган тил жана адабият сабагы, деги эле, педагогикалык процесс болуусу мүмкүн эмес. Себеби уккан сөз, кеп педагогикалык функцияны өзүнө ала жүргөн болсо, анын мааниси ошончолук терен боловор белгилүү.

Ошол үчүн да, элибиз урпак тарбиясына улуу сөз менен таасир этүүнүн кылымдар бою калыптанган каражаттарын, формаларын иштеп чыгышкан. Жазма адабиятты колдонбогон кыргыз эли үчүн фольклор балдарга тарбия берүүдө негизги ролду ойногон. Андыктан мугалим балага билим-тарбия берүүдө оозеки кепке, анын көркүү, мазмундуу айтылуусуна өзгөчө көңүл коюусу парз.

Мынрай көрүнүш кыргыз тилин окутуу процессинде адабияттын мыкты үлгүлөрүн тааныштырууда сөзсүз эске алынат.

M.: Жакшы адамдын белгиси,
Жалпыга бирдей калыста.
Жаман санаа душманга,
Жан аябай намыста.
Жакшы санаа таңтушка,
Жаман сөзгө барышпа.
Алыц келсе, жардам кыл,
Алсыз, начар жармачка,
Жакшы карма өзүндү,
Жамандык жакка барбаска. (Т.С.)

¹⁰⁹ Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. —М., 1963.—146-б.

Бул ырды окуучуларга уккулуктуу, көркүү окуп, сөдердүн маанисін чечмелөө, түшүндүрүү, талдоо аркылуу алардын сезимине таасир берүүдө айтылган кеп жөн гана информациянын карандай булагы болуудан калат. Ал ошого шайкеш айтылган маалыматтын жеткиликтүүлүгүн, жугумдуулугун, уккандын көнүлүн өзүнө буарлык таасирдүүлүгүн, сезимдүүлүгүн камсыз кылат.

Анткени сөздү кыраатын келтире айтса, анын музыкалуулугу артaryын түшүндүрүү керек. Эң жөнөкөй мисал, сөздү ыргагын, рифмасын, ритмин бузуп сүйлөп көрөлчүү, ал мазмунун да жоготот, угумдуулугунан да ажырайт. Ошондой эле орфоэпиялык эрежелерди бузуп айтсак да, анын көркүүлүгү унугулат. Демек, кептин көркүү айтылышы тилдин орфографиялык, орфоэпиялык эрежелерин сөзсүз аткарылышына көз каранды.

М.: Кучагында тынчтыктын,

Мээриминде төрөлдүм.

Үч энемдин алтындан,

Бешигинде болондум.

Мекен, мектеп, өз энем,

Бак-таалайга болонгун. (М.А.) деген ырды адегенде кырааты, интонациясы жок, айрым сөздөрдү орфографиялык эрежеден чёттөө менен окуп бергенибизде, окуучуларда ырга байланыштуу өзгөчө таасир байкалбады. Айрым окуучулар кетирилген каталарды (тынштыктын, мөримине, талайга) байкап, түзөтүүгө аракет жасашты. Ыр кайрадан кырааты менен окулганда, окуучулар ырдын мааниси жөнүндө айтышып, жаттап алууга да жетишишти.

Бирок кептин көркүүлүгүнө жетишүүнүн өзүнчө кептин техникасын, адабий тилдин эрежелерин сактап сүйлөө же окуу, кепти кыраатына (интонация) келтирип айтуу сыйктуу жолдору, тармактары бар. Буларга кыргыз элинин эпостук чыгармаларын тиешелүү мотив, дикция менен айтуу да, чечендик сөздөрдү кырааты менен, көнүлдү муюта сүйлөө да мисал боло алат.

М.: Асман менен жериидин,

Тироосунон бүткөндөй.

Айыц менен күнүндүн,

Бир өзүнөн бүткөндөй.

Кокто мунар булуттун,

Салкынынан бүткөндөй деген “Манас” эпосунан алынган үзүндүнү кырааты менен айтып берүү окуучулар учун етө таасирдүү болгону тажрыйба учурунда байкалды.

Мында кептин көркүү айтылусу, образдуулук негизги орунда болот да, алардын бири-бири менен жуурулушуусунан улам “сөз өзүнүн

поэтикалык (эстетикалык) функциясына етөт”¹¹⁰. Анын үстүнө М. Горький белгилегендей, “сөз — адабияттың эң биринчи элементи, а тилдин езү болсо сөз өнөрүнүн негизги материалы” болуп саналат. Ушул жағдайда философ Гегель да акын өзүнүн поэзиясында “угумдуу” сөздөрдү (благозвучие) пайдалана тургандыгын туура айткан.

Ошол учун жогоруда айтылганда, кеп кайсы бир маалыматты берүү менен чектелбейт, сүйлөөчү кеп аркылуу угуучунун эстетикалык ыракатка бөлөйт, толкундантат, жаңы сезимдерди жаратат. Ал адамдын ақылына таасир, “эстетикалык информация берет да, сөз — жөн гана механикалык еткөргүч эмес, ойду жана эмоцияны ойготуучу каражат болуп саналат”¹¹¹, — дейт Л.А. Новиков.

Кыргыз тили сабагы учурунда кептин көркүүлүгүн жаратуучу төмөнкү каражаттарга токтолуп көрөлү:

1. Сүйлөө, окуу техникасы жана ага көнүктүрүү

Кеп маданияты жөнүндө сөз кылганда окуу техникасы эч качан четте калбайт. Анткени сүйлөп жатканда адамдын ырааттуу дем алуусу, үнү, сүйлөө дикциясы чоң роль ойноору белгилүү Бул аталган түшүнүктөр үндүн ырааттуу чыгышына, көркүүлүгүнө тембрдин тазалыгына сөзсүз таасир этет.

Сүйлөп жатканда адамдын дем алуусу өз алдынча эле автоматтык түрдө, зарылдуулугуна, сөз жана сүйлөм арасында айтылып жаткан ойдун максатына жарааша ишке ашырылат. Ал эми туура дем алуу өз кезегинде адамдын үнүнүн уккулуктуулугуна да себепчи болот. Сабак учурунда окуучуларды көркөм окууга жана көркүү сүйлөөгө үйрөтүү машыгуулары туура дем алуудан башталганы талапка ылайыктуу.

Ал эми кептин көркүүлүгүн камсыз кылууда табигый нерсе катары үн өзгөчө ролду ойнойт. Ооздон чыккан дабыш тыбышка айланып, андан сөз куралып, сөздөн сүйлөм түзүлүп, ал аркылуу түркүн ойлор айтылып жана жазылат. Ошондо да үндүн күчү, узундугу, бийиктиги сыйктуу сапаттык белгилери кептин көркүүлүгүн жаратуучу негизги каражат болуп саналат.

Адегенде окуучуга өзү сүйлөп жатканда өз үнүн магнит лентасынан угуза, ал өзүнүн үнүн өзү тарбиялоо багыттына етер эле. Бул адамдын кебинин көркүүлүгүн камсыз кыларлык үндүн ийкемдүүлүгүн, көндигин өстүрмөк. Тактап айтканда, окуучу “баарыдан мурда, кептин токтоо, түрүктүү жана жумшак темпин иштеп чыгуусу”¹¹², мугалим аны сабакта тарбиялоосу зарыл.

Үндүн кооздугу төмөндөгү эки нерсеге байланыштуу болот:

¹¹⁰ Новиков Л.А. Искусство слова.—М., 1991.—6-б.

¹¹¹ Ошол эле жерде...—24-б.

¹¹² Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание.—М., 1975, 11-б.

1). Окуучунун психологиялык, эмоционалдык абалы. Эгер окуучу сүйлеөчү өзүнө ишенимдүү болбосо, анын үнү басаң тартып, түшүнүксүз сүйлөй турганын, ал эми ал өзүнө ишенимдүү болсо, үнү бийик чыгып, өз оюн айтып берүүгө ашыгарын байкадык.

2). Физиологиялык абалы, башкача айтканда, жогоруда белгилегендей, сүйлөп жатканда окуучуну туура дем алууга үйретүү эсептегелет. Окуучу сүйлөөдөн мурда терен дем алыш жана абаны үнөмдөп чыгарууну үйрөнүүгө тийиш.¹¹³ Кээде окуучулардын окуп бара жатканда сүйлөмдүн аягына чейин үнү жетпей же айрым сездердүрү ыргагын бузуп, үзгүлгүккө учураткан учурларын байкоого болот. Мындай учурда сүйлөмдөгү тыныш белгилерди туура пайдалануу, белгилүү жерде дем алуу сыйктуу көнүгүүлөрдү жүргүзүү менен, мугалимдин көрсөтмөлүү окуп берүүсү окуучулардын көркүтү окуусуна көмекчү болорун практика көрсөттү.

Үндүн кооздугу үчүн, окуучунун туруктуу дикциясы да зарыл компонент болуп саналат. Дикция—кептеги муундун жана сөздүн орфоэпиянын эрежеси менен туура, так айтуу дегенди билдириет. “Дикциясы начар адамды кол жазмасы начар адам менен салыштырууга болот”¹¹⁴. Эгер сөз орфографиялык жагынан туура эмес, түшүнүксүз, тамгалар элементи менен жазылбаган болсо баасы төмөндөгөндөй эле, дикциясы начар адамдын кеби маектеши үчүн түшүнүксүз болот да, же ага маани бербей кооуга, же кайталатууга туура келет.

Кээде балдар өз сезүнүн аягын “жутуп сүйлөп”, айрым тыбыштарды так айтпай,¹¹⁵ оюнун түшүнүктүүлүгүн да, сезүнүн көркүүлүгүн да жоготушат. Мындай учурда баланын кебин кемчилдиктерден арылтууда атайын көнүгүүлөр, адистин кеңеши жардамга келүүсү мүмкүн.

Адамдын дикциясын мунөздөөчү үндүн уккулуктуулугун, темпин, бийиктигин, тембрин жана артикуляциясын жаратууда бардык тыбыш жасоо органдары катышат эмеспи. Сүйлөө учурунда кайсы бир органын туура эмес абалда болуусу тыбыштын чала айтылышына же етө эле басым жасалуусуна алыш келүүсү мүмкүн. Ошондуктан баланын тили жаңы чыга баштагандан тартып ата-эне, андан кийин башталгыч класстын мугалими бул маселеге айрыкча маани берүүгө тийиш. Ал эми ушунун өзү кезегинде жакшы дикциянын жаралышынын, кептин көркүүлүгүнүн ебөлгөсү боло алат.

2. Кептин көркүүлүгүн камсыз кылуудагы орфоэпиялык эрежелерди сактоонун мааниси.

Кептин көркүүлүгү үн кубултуп көркөм же көркүү сүйлөө менен гана чектелбейт. Көркүүлүк сөз каражаттарын, грамматикалык формаларды өз эрежелери, тактап айтканда, орфоэпиялык нормаларды сактоо,

¹¹³ Максимов В.И. Русский язык и культура речи. —М., 2000.—285-б.

¹¹⁴ Ошол эле жерде. — 283-б.

¹¹⁵ Горбушкина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. —М., 1975. — 12 б.

ошондой эле адабий тилдин нормасынын калыптануу денгээлине жана адамдын кебинде диалектилик жана говордук артыкчылыктарга байланыштуу. Ошондуктан өзгөчө кебинде “диалектилик каталар учурганда окуучулар орфоэпиялык нормаларды өздөштурүүсү”¹¹⁶ зарылдыгын айтпаса да түшүнүктүү.

Ушул туурасында окумуштуу Ж.Дүйшөев “Мектепте көркөм окуунун методикасы” аттуу эмгегинде: “Атайын көркөм окууга арналган сабактарда гана эмес, бардык сабактарда тыбыштарды орфоэпиялык нормага ылайык айтып, интонацияны так коё билишине көз салып, кемчилдиктерди түзөтүп турганда гана көркөм айтууга көнүктүрүү талаптагыдай ишке ашат”¹¹⁷, — деп белгилейт.

Андан ары, окумуштуу Ж.Дүйшөев буларды мисалга келтирет:

1. Этимологиялык дублеттерди М.: борум—форма (келбет, тышкы көрүнүш), үстөл — стол (кызмат орун)

Ошондой эле, орфографияда оозеки кептеги айтылышындай жазылышына жол берилген сөздөр. Мисалы:

бөлкө — булка

керебет — кровать

самоор — самовар

бөтөлкө — бутылка

2. Диалектилик сөздөрдү туура айтуу. Мисалы:

музоо — торпок

бал — асел

жумуртка — тукум

ширеңке — күкүрт

3. Омографтарды айырмалап айтуу да зор роль ойнойт.

Мисалы: атлас (геогр.атлас) — атлас (кездеме) — атлас, карта (геогр. Картада) — карта (ойноочу карта)¹¹⁸ — карта ж.б.

Мындан сырткарды, төмөндөгүдөй учурларда да орфоэпиялык нормалардын бузулушунан улам кептин көркүүлүгү бузулган учурларды да окуучулар менен талдаганда, алар төмөндөгүдөй сүйлөмдөрдү түзүүгө жетишиши:

Бир сөз ичинде таасири улам жумшарып айтылган үнсүз тыбыштар катышканда:

Мисалы: аба—ава, табайын—тавайын, кабат—кават, ж.б. Биздин мектеп эки кабаттуу.

4. Сөз ичинде ч тыбышы катар келген учурларда.

Мисалы: каччы — кашчы,

аччы — ашчы

¹¹⁶ Ошол эле жерде...—17-бет

¹¹⁷ Дүйшөев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. —Ф., 1988.— 19-б.

¹¹⁸ Дүйшөев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. —Ф., 1988.— 19-б.

кеччи — кешчи

уччу — ушчу

Машина келе жатат, жолдан каччы.

5. Биринчи сөздүн аягы каткалан үнсүз, экинчи сөздүп аягы жумшак үнсүз болгондо:

Мисалы: алып бер—алпер

алып кел — апкел

Балдарга алмадан алып бер.

Аягы кыска үндүү (ү,у) тыбыштар уланган адат откөн чакта турган сөздөрдү айтканда: Мисалы:

барчу эле—барчуу

келчү эле— келчүү

алчу эле— алчу ж.б.

Ал күнүгө биздикине келчү эле.

6. Арсар келер чактын -ар мүчөсү уланган сөздөрдүн жазылышина: Мисалы:

баарсың— баараарсың ,

келерсің— келээрсің

карыйрың—карыйрысың- түрүндө созулуп айтылат, бирок жазууда жол берилбейт.

Сен эртең окууга келерсің?

7. Төмөнкү сөздөр айтылганда Ы тыбышы И тыбышына етөт. Мисалы:

жарыя—жария

карый—кария

Карый кишилер көптү билишет.

Эки сөз аралыгындагы аккомодациялык процесстин учурунда каткалац үнсүздүн жумшарып кетиши. Мисалы:

кек уй— көгүй, ак ун— агун

Биздин кек уй сүттү көп берет.

Мындаид учурларда жазылганда жеткүйдөй айтылганда, сөздүн угумдуулугу жоголот, ал эми айтылышында жецил да, жумшак да, угумдуу да болору белгилүү.

9. Сөздү туура айтууда басымды туура коюунун мааниси.

Кыргыз тилинде басымдын сөз ажыратарлык касиети болбосо да, анын угумдуулугун камсыз кылууда мааниси чоң. Мисалы: **кызыл-кызыл эмес кыпкызыл**

Сүйлөм курулушуна катышкан сөздөрдүн грамматикалык байланышын түзүүчү негизги каражаттардын бири—интонация болуп саналат. Интонация сүйлөм мүчөлөрүнөн материалдык эмес, формалдык жагы экендиги менен айырмаланат.¹¹⁹ Анткени сүйлөм мүчөлөрүнүн ар бири өз

¹¹⁹ Жапаров А. Азыркы кыргыз тили. II болум.—Ф., 1966.—10-6.

алдынча турганда лексикалық мааниге ээ болгон, кандайдыр бир кызмат аткарған, логикалық ой жүгүрттүнүн сырткы материалдык оболочкасы катары милдет аткарат. Ал эми интонация кептен тышкary өзүнчө бир ойду билдире албайт¹²⁰. Себеби интонация үндүн бийиктиги, күчү, темпи, тембри жана тыныгуу (пауза) формасында берилет. Бирок интонацияны сүйлөмдүн түзүлүшүнүн толук чагылышы деп айтууга да мүмкүн эмес.

Демек, интонация сөздүн, сөз айкашынын, сүйлөмдүн, кептин коммуникативдик милдет аткарышында активдуу катышат. Сүйлөөчүнүн кебинин орундуулугу, сөз байлыгы, көркөмдүгү ж.б. белгилери анын жекече сапаттарынан гана эмес, интонациянын туура коюлушу менен да мүнөздөлөт.

Кепте интонациянын ролу төмөндөгү учурларда көрүнет.

1. Кептин динамикасын камсыз кылган анын күчү, темптиүүлүгү;
2. Кептин угумдуулугун, тыбыштардын туура айтылыш ритмин, рифмасын камсыз кылуусу;
3. Кептин темпин, ритмин камсыз кылып, анын токтоо, жай, ылдам ж.б. түрдө айтылыши;
4. Кептин эмоционалдык жагын камсыз кылуучу, анын мүнөзүн билдириүүчү темпи.¹²¹

Интонацияны сүйлөмдө негизги тондун, тембрдин, темптиин, үндүн бийиктигинин өзгөрүшү деп айтууга болот. Окуучу интонация аркылуу белгилүү нерсеге басым жасап, суроо, тастыктоо иретинде ага карата эмоциясын жана мамилесин билдирие алат. Ал жазууда тыныш белгилери менен берилет.

Интонациянын үндүн күчү, бийиктиги, тембри, темпи сыйктуу акустикалык компонентинин ар бири өз алдынчалуулукка ээ болуп, түрдүү кырдаалда түрдүү милдет аткарат. Ал эми үн да ушундай эле компоненттерден тургандыктан, үн менен интонациянын жаралышы бир эле артикуляциялык-акустикалык процесс экендигин түшүндүрөт.¹²²

M.: Ии, кана, сүйле!

Сүйлөмдү окуучулар менен талдай келгенде, кандай маанини билдирип тургандыгын мындаайча түшүндүрүштү:

1-окуучу: “Бул сүйлөмдө көрүнүп тургандай, сүйлөөчү үнүн бийик чыгарып, жай темпте, маектешинен суроого жооп күткөн абалда кайрылды. Ошондой эле интонация аркылуу үн жөнгө салыныш, учурда сүйлөөчүнүн кебиндеги кандайдыр өкүмдүк, буйрук берүүчүлүк сыйктуу касиеттер да байкалды”,—дейт.

¹²⁰ Ошол эле жерде.

¹²¹ Горбушкина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. —М., 1975. — 31-6.

¹²² Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. —Ростов-на-Дону, 1999.—361-

2-окуучу: “Бул жерде улуу кишинин балага карата аёо сезими көрсөтүлүп, сүйлөөгө, өз оюн айтууга мүмкүндүк бергендей абал байкалып турат”, —дайт.

Сүйлөмдө үндүн күчү төмөндөн жогору карай көтөрүңкү, бийиктиги, тембри ар бир адамда ар түрдүүчө, темпи кырдаалга жараша жай же тез болуп, ал эми тыныгуу сүйлөмдүн айтылыш максатына, багытталышына карата коюлду. Маселе ушуну менен эле чечилип калбайт. Тажыйба учурунда байкалгандай, интонация маселеси кыргыз тили сабагында тез эле жолго коюла бербейт. Айталы, сөз анын маанисин өздештүрүүгө караганда интонацияны туура коюуну үйрөнүү бир аз татаалыраак көрүндү. Себеби интонацияны туура коюудан мурда сөздүн маанисин толук түшүнүү жана сүйлөмдү туура түзө билүү маселеси турат.

Демек, окуучуларда кептин көркүтүлүгүн калыптандырууда кепти көркүнө чыгаруучу жана ал аркылуу адамдардын аң-сезимине таасир этүүчү¹²³ негизги каражат интонация экендигин айрыкча белгилөөгө болот.

Жазуучусу В.Аксенов интонация кеп аркылуу таасир этүүнүн эң эле курч жана күчтүү формасы.¹²⁴ экендигин белгилеген.

Күнделүк практикабызда байкалган бул көрүнүштөр жогорудагы фактыларды ырастады. Анткени эч бир жандуу кеп интонациясыз айтылыши мүмкүн эмес экендигине окуучулар ынанды. Себеби ар кандай кеп айтылуу учурунда адамдын психологиялык абалына жараша болору белгилүү. Адамдын кубанычтуу абалында анын сөзү көтөрүңкү болуп айтылса, көңүлү чөгүп же ачууланып турган учурда айткан сөзү түнт чыгып, иретсиз да болушу ыктымал.

Демек, интонация кептин табыштык табиятын туонтуп, тыбыш менен тыбыштын, сөз менен сөздүн, сүйлөм менен сүйлөмдүн арасында иреттүүлүктүү, тексттеги ойдун башталып, уланып, өнүгүшүн, аякташын, жай, суроо, буйруу маанайдагы ыргагын билдириет да, кептин көркүтүлүгүн камсыз кылуучу негизги каражат болуп саналат.

Анын үстүнө, ар бир айтылган кеп кырдаалга жараша бааланат жана аны чагылдырат. Мына ошол кырдаалдарга жараша кептин интонациясы түрдүүчө байкалат. Суроо кырдаалында суроо интонациясы, буйруу кырдаалында буйрук интонация, жай кырдаалында жай интонация болорун окуучулар менен бирдикте байкадык.

М.: 1. **Тоо тараптан муздак шамал согуп турган эле.**

2. **Силердин мектебицерде компьютердик класс барбы?**

3. —И, балам, билгениңди тартынбай айт.

Кырдаалга жараша кептеги сөздөргө коюлуучу логикалык басымдарда да анын интонациясы байкалат. Ал кептин айтылыш максатына

¹²³ Головин Б.Н. Основы культуры речи. — М., 1988. — 201-б.

¹²⁴ Аксенов В. Искусство художественного слова. — М., 1954. — 121-б.

жараша коюлган басым ойду терендетет жана интонациялык-маанилик бирдикти күчөтөт.

Маанисine жараша сүйлөм ичинде бир нече сөз бир бирдикти түзүү менен паузалар аркылуу ажырап да, биригип да турат. Пауза аркылуу сөздөр сөз айкаштары ажыратылат. Эгер логикалык басым туура эмес коюлса, андагы айтылган ой да, бүткүл фраза да ишенимсиз болот.

Бир эле сүйлөмдү төрт окуучу төрт түрдүү окуп, интонацияга жараша логикалык басым кандай коюларын байкадык. М.:

1-окуучу: Сен эртең китеңканага барасыңбы?

2-окуучу: Сен эртең китеңканага барасыңбы?

3-окуучу: Сен эртең китеңканага барасыңбы?

4-окуучу: Сен эртең китеңканага барасыңбы?

Жалпы талдоо-иликтөө ишинен соң мындай жыйынтыкка келдик:

Логикалык басым негизги сөз түркүмүнө тиешелүү болгон зат, сын, сан ж.б. атоочтордо турган сөздөргө коюлат. Ал эми кызматчы сөздөр өз алдынча турганда мааниге ээ болбогондуктан жана сүйлөмдө айрым суроого жооп бербегендиктен логикалык басым коюлбайт.

Жыйынтыктап айтканда, адамдын сүйлөө маданияты көп факторлорго байланыштуу жаралат жана сакталат. Ал — адамдын ички маданияты. Бир адамдын маданияты ал алыш жүргөн улуттун рухий маданияты катары да түшүндүрүлсө мыйзамдуу болот. Ошондуктан сүйлөөдө да, жазууда да анын маданиятын сактоо, ал маданиятты алыш жүрүү — адамдын атуулдук маданиятын билгизет. Аны сактоо — атуулдун ыйык парздарынын бири дегибиз келет.

Үчүнчү бөлүм Жазуу жана кеп ишмердиги

КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧУ ЖАЗУУ ИШТЕРИНИН СИСТЕМАСЫ

Жат жазуу жана окуучунун жазуу ишмердигин өркүндөтүү технологиялары

Алгы сөз

Адамдын билимдүүлүгү - анын маданияттуулугунун бир белгиси деп эсептелген болсо, анын сабаттуулугу - билимдүүлүгүнө эшик ачкан алгачкы кадам. А адам сабаттуу жана билимдүү гана болбостон, рухий дүйнөсү бай, ички маданияты кең болушу үчүн кам көрүү башталгыч мектептен баштап эле окутуу-тарбиялоонун эң негизги факторлорунан болуп саналат. Буга кошумча мектепте баланын окуу ишкердүүлүгүн калыптандыруу, өстүрүү эн эле маанилүү иш аракет экени талашсыз. Окуу ишкердүүлүгү адегенде баланын эне тилиндеги кеп ишкердүүлүгүнүн түптөлүшү, калыптанышы жана андан ары жетилүүсүнүн деңгээли менен өлчөнмөкчү.

Баланын окуу жана кеп ишкердүүлүгүн баалоо – көп жактуу процесс экендиги маалым. Мында ал - баланын инсандык жетилүүсүнүн күзгүсү, ошондой эле, мугалимдин да интеллектуалдык, кесиптик жана методикалык аброюнун деңгээлин туюнтуучу татаал педагогикалык, этикалык (философиялык) чен-өлчөмдердүн өзгөчө бир көрүнүшү болуп калат.

Баланын билимин баалоо үстүртөн, формалдуу болбошу керек. Антпесе, ал баланын билим жана инсандык сапаттарынын туура өнүгүүсүнө тескери таасир этери бышык. Ошол үчүн, баланын билимдүүлүгүн жана сабаттуулугун туура баалоо - мугалимдин негизги жана артыкча милдеттеринин бири катары бааланмакчы. Мынтай таланттарды ишке ашыруу менен окуучунун билимин, билгичтегин, машыккандастыктарын туура баалоо, баланын объективдүүлүгү, биринчи кезекте, окуучунун окууга болгон кызыгуусун арттырат, аларды ар кандай маселелерге объективдүү мамиле кылууга ўйрөтөт, балада өзүн-өзү андап көрө билүүсүн калыптандырууга жардам берет. (Кыргыз тили жана адабиятынын программысы, "Мектеп", 1987, 152-б.).

Учурда коомдук турмушбуздада түп-тамырынан тарта өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Анын ичинде, билим менен тарбияга, нравалык-эстети-

калык баалуулуктарга болгон баа да өзгөрдү. Мунун баары педагогика, психология илиминде, баланын билими менен тарбиясына баа берүүнүн критерийлерин да кайра карап чыгуу, өркүндөтүү маселелерин алдыга коюуда.

Анын үстүнө, жаш адамга, анын билимине жана нравалык сапатына болгон талап да өзгөрдү. Өлкөбүзгө билимдүү да, нравалык да жактан жеткиликтүү, маданияттуу адам мурун болуп көрбөгөндөй керек болууда.

Суроо туулат: елкө билимдүү адамдары менен бааланабы, же нравалык-этикалык жактан жеткилен адамдары менен бааланабы? Же өлкө ушул эки түшүнүктүү өзүнө синтездеген, ар тарабынан өнүккөн атуулдары менен сыймыктанабы?

Кийинкиси жөндүү экендиги ырас. Андыхтан, адам бир жактуу сапаттары менен гана баалануусу жетишсиз экен. Ошондуктан, мектепте мугалим баланы баалоодо анын жеке өзгөчөлүгүнө, жөндөм-шыгына, мүнөзүнө, адеп-ыйманына карап, жүрүм-турумуна биринчи кезекте көнүл бөлүүсү да жөндүү көрүнүш. Андай баланы тарбиялоо, өстүрүү женил иш эмес экендиги практикада белгилүү. Бирок баланын билим сапатын баалоодо анын окуу ишкердүүлүгү гана көңүлгө алынмакчы. Ошондуктан, балага баа берүүдөн мурда, ага билим берүү менен тарбияны бирдиктүү талаптын деңгээлинде жүргүзүүбүз гана ошол ишкер аракетибиздин натыйжасы катары өзүбүзгө өзүбүз баа бергенибиз акыйкаттуурак.

Кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу иштери жана алардын түрлөрү

Окуучунун жазуу ишмердиги жана анын түрлөрү

Кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын максаты окуучунун жазуу ишмердигин калыптандыруу болмокчу. Ал төмөндөгү уч түшүнүктүү өзүнө камтыйт:

1. Текстти сабактуу жазуу ишмердиги. Бул ишмердик жат жазуу (диктант) иши менен аныкталат.

2. Текстти кайра түзүү жана өркүндөтүү ишмердиги. Бул ишмердик баяндама жазуу менен аткарылат. Көрүнүп тургандай, баяндама, эки түрдө, кадыресе баяндама (текстти кайра түзүү) жана дилбаяндын элементтин камтыган баяндама (текстти өркүндөтүү) менен ишке ашырылат.

3. Жапы текст түзүү ишмердиги. Албетте, жазуу ишмердигинин бул түрү чыгармачыл дил баяндарды жазуу менен далилденет. Бул уч ишмердик жазуу жумуштарынын системасын түзүп турат.

Окуучунун жазуу ишмердүүлүгүнө коюлуучу талаптар

Эми, окуучунун жазуу ишкердүүлүгү туурасында сез болуп бараткан сон, ой тизгинин ошол тарапка буралы. Окуучунун жазуу ишкердүүлүгүнө баа берүүде төмөндөгү талаптарды эсепке алабыз:

- 1) окуучунун жекече иш-аракетинин абалын туура талдоо;
- 2) жалпы класстын деңгээлин көңүлгө алуу;
- 3) окуу материалдарынын оордугунун жана татаалдыгынын деңгээлин эсепке алуу;

4) эне тилибиздин жазуу эрежелерине, анын нормаларына таянуу.

Мына ушул талаптарды көңүлгө алуу менен гана баланын жазуу жумуштарынын абалына туура баа берүүгө болмокчу.

Жазуу жумушунун оозеки иштерден айырмасы, айрыкча, оозеки кептин мүмкүнчүлүгү канчалык көп болгон болсо, жазуу жумуштары да өзүнө кеп маданиятынын жана жазуу нормасынын эрежелерине таянуу сыйктуу мүмкүнчүлүктөрү кенири.

Ошондуктан, *мугалим жогоруда айтылган талаптардан болок томондогу жагдайларды көңүлгө алат*:

- уккан сездү туура кабыл алыш, эне тилибиздин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнө ылайык орфографиялык, пунктуациялык жана стилистикалык жактан бирдиктүү эреже-нормаларын сактап жаза билүүсү;
- окуучунун кол жазмасы, каллиграфиясы, тамгалардын графикалык эрежелерине туура келүүсү;
- чыгармачыл мүнөздөгү жазуу иштеринде кеп маданиятынын талаптарынын сакталышы;
- кептин функционалдык түрлөрүнө жаразша иш жүргүзө алуусу;
- грамматикалык, фонетикалык жана лексикалык тапшырмалары бар жазуу иштерин жүргүзүүдө талдоолорду туура жүргүзүүгө машигуу;
- текстти мазмуну боюнча кайра түзүү, текстти өркүндөтүп түзүү, тема боюнча жаңы текстти өз алдынча түзө алуу;
- иш кагаздарын практиканын талаптарына ылайык түзө билүү ж.б.

Бул айтылгандарды карап көрсөк, жазуу жумуштарынын системасы анын бир нече түрлөрүн камтый турганына кубә болобуз. Тактап айтканда:

- жат жазуу;
- баяндама (изложение) жазуу;
- дил баян (сочинение) жазуу;
- иш кагаздарын түзүү ж.б.

Булардын ар бирин өз алдынча бир нече түрлөргө бөлүнөрү да белгилүү. Алардын ар бири өз алдынча кең-кесири сез кылууга да арзыйт. Мында жатжазуу жумуштары, анын түрлөрү, жатжазууга коюлуучу

талааттар алардын дидактикалык көлөмү жана баалоонун критерий-нормалары, жазуу ылдамдыгы, жазуу кезиндеги дидактикалык тыным тууралуу сөз кылабыз.

Жат жазуу деген эмне?

Бүгүнкү күндө мугалимдер менен окумуштуу-методисттер арасында жат жазуу деген терминдин өзүнө карата түрдүү көз караштар айтылып келүүдө.

Мисалы, алардын биринчи тобу “жат жазуу” деген термин өз атальышына туура жооп бербейт, ал окуучу жаттап алганын кайталап жазуун гана түшүндүрөт дешсе, экинчى тобу - бул терминди “диктант” деген сөз менен алмаштырып колдонуу гана өзүнүн маанисине төп келер эле дешет.

Бул пикирлердин экөөнө төң копулбай, “жат жазуу” деген терминдин функционалдык маанисин тактап, дидактикалык ролун тууралап түшүнүү менен, такыр башкacha мааниде чечмелөө зарылдыгы келип чыкты. Ал мындан көрүнөт, тактап айтканда, баланын жазуу ишкердүүлүгү бир нече иш-аракеттердин: угуу, көрүү, окуу, сүйлөө сыйктуу кеп ишкердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн өзүнө синтездеген, аны жыйынтыктаган, бир нече деңгээлдеги – тыбып - тамга - муун - сөз - сүйлөм - текст жазуу сыйктуу иш-аракеттерине чейин камтыган жатыгууну көздөгөн өзүнчө бир системаны түшүндүрөт. Ал система бирин-бири уланткан, тамганын каллиграфиясын туура сактап жазуудан, аларды бири-бирине туура улантып курап жазууга; муундук структуралары так сактоо, сездү, сездү айкаштарын туура түзүп жатыгуудан сүйлөм, андан текст түзүп же уккан текстти туура, так жазып жатыгуу функцияларын бүтүндөй өзүнө камтыйт. Көрүп жазуу аркылуу жатыгуу, угуп жазып жатыгуу да көнүлдөн чыкпайт. Ал етө татаал да, жоопкерчиликтуу да процесс экендиги талашсыз. Бул жерде – бардык машыгуу иш-аракеттеринин натыйжасы – жазып жатыгуу болуп саналат. Ушундан улам – жатыгып жазуу түшүнүгү келип чыгары мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андай болсо, жат жазуу жаттаганын гана туура жазуу эмес, сездү, сүйлөмдү, текстти эне тилдин эреже-нормаларына жараша туура жатыгып жазуу деген өзгөчө дидактикалык функцияны өзүнө камтыган, буткүл жазуу иш-аракеттеринин функционалдык маанисин жалпылаган түшүнүктүү билдириг. Андыктан, “жат жазуу” деген термин биз буга чейин түшүнүп келген тар маанисинен алда канча кенири болгон, баланын сабаттуу жаза билүүсүнүн деңгээлин гана аныктабастан, эне тилиндеги кеп маданиятынын деңгээлин да түшүндүргөн жазуу иш-аракетин түшүндүрөт. Ошондуктан, “жат жазуу” деген терминди тактап,

тууралап түшүнүп, практикада жаңыча мазмунда колдонуубуз пайдалуу гана болмокчу.

Терминдин маанисин дагы да тактоого аракет жасайлыш. “Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгүндө” (Фрунзе, 1986, 102-бет) **жат** деген сөздүн омоним катары маанилери берилген. Мисалы, 1. **сын**, (чужой, посторонний, чужак) **бөтөн**, **choочун**, **башка**, **өз** эмес; 2. **сын**, (память, наизусть) **көңүлдө**, **эсте толук сакталган**, **унутулбаган**, **ойdon кеткис** – деген маанилери берилген. Демек, бир жагынан омонимдик мааниге ээ, экинчи жагынан, энантиосемалык мааниге ээ бул сөздүн 2-мааниси, канткенде да, көңүлгө бек сакталган, туура жазуу эрежелери толук эске алынган так жазууну билдириген, сабаттуулуктун жогорку үлгүсү болгон жана ага үйрөтүп-жатыктыруучу жазуу ишкердигин **жат жазуу** деп айтсак мыйзам ченемдүү болмокчу. Термин – кыска, так, түшүнүктүү жана буга чейинки колдонулуп келген маанисин терендөтүп түшүнүү менен, ушул калыбында колдоно беришибиз жөндүү.

Жат жазуу иштеринин типтери жана түрлөрү

Ошол себептүү, жат жазуу дегенге келгенде, көпчүлүк мугалимдер текшерүү мүнөздөгү гана чайректик жазуу жумуштарын түшүнүштөт. Дээрлик бардык убактарда мугалимдер жат жазууну кең мааниде, жазуу ишкердүүлүгүнүн бир тиби экендигин эске алышпайт, т.а.

- сөздүк;
- үйрөтүүчү;
- эскертмелүү;
- чыгармачыл;
- тандамалуу;
- эркин;
- өздүк;
- чайректик;

■ жылдык жыйынтыктоо мүнөзүндөгү жат жазуу жумуштарынын ар бири өз-өзүнчө дидактикалык максаттарына ылайык жүргүзүлөт. А жатжазуунун бул түрлөрүн, чындыгында, дидактикалык максаттарына жараша топторго бөлсөк, ал эки чоң топко бөлүнөр эле. Атап айтканда, биринчи тобуна калыптандыруучу, экинчи тобуна жыйынтыктоочу жатжазуу иштери кирет. Машыктыруучу жат жазуунун тобуна - сөздүк, эскертмелүү, тандамалуу, эркин, өздүк жана чыгармачыл мүнөздөгү иштер кирсе, ал эми жыйынтыктоочу жат жазууга аты айтып тургандай, чайректик, жылдык жыйынтыктоочу жатжазуу жумушу кирмекчи.

Ошентсе да, бул иштердин ар бири, өз алдынча алганда да, тобу менен алганда да, эне тилинде баланын сабаттуулугун калыптандыруучу

да, текшерүүчү да дидактикалык функцияны бирдей камтыгын иш-аракет экендигине күбө болобуз.

Төмөнде жат жазуу иштеринин ар бирине мунөздөмө берүү менен аларды жүргүзүүнүн технологиялары туурасында сөз кылалы.

Калыптандыруучу жат жазуу жумуштары

Үйрөтүүчү жат жазуу ишин жүргүзүүдө мугалим, адегенде, текстти тактага жазып берет, же даяр текстти балдар окуп-таанышып чыгышат. Кайсы сөз, кайсы грамматикалык форма кандай жазыларын (айрыкча, жазылышы татаал сөздөр), кайсы учурда кандай тыныш белгиси коюларын, коюлуу себебин түшүндүрөт. Андан соң, тактадагы текст жабылып коюлат, же таратып берилген даяр текст алынып коюлат. Мындан кийин, мугалим текстти окуучуларга окуп берет. Текст окуулуп бүткөндөн кийин, мугалим кайрадан тактадагы же даяр текст менен өзүлөрүнүн жазганын салыштырып, каталарын текшертет. Окуучулар мындай учурда өз каталарын өзүлөрү ондоо менен, кандай мунөздөгү катаны кайсы учурда кетиргенин, кандай сөздөрдү туура эмес жазарын аныктай алышат.

Үйрөтүүчү маанайdagы мындай жат жазуу иши, адегенде, текст тааныштырылбай деле жазылса болот да, андан соң, даяр текст балдарга таратылып берилет. А бул сыйктуу иш балдардын өзүн-өзү текшере билүү, өз катасын өзү жөё билүү мүмкүнчүлүгүн калыптандырары шексиз.

Өз катасын өзү ондогон окуучунун жумушу мугалим үчүн да эң зарыл аныктоочу документ болуп калат, т.а. өз окуучусун өзү изилдеп үйрөнөт, мүмкүнчүлүгүнө баа берет. Айрым учурда, бул иш окуучунун психологиясына да зор таасир этет. Өз катасын өзү текшерип жана аны аныктоо менен, окуучу өзүнүн мүмкүнчүлүгүн мындан ары да өнүктүрүү, катар кетирбөөнүн жолун издеө жолуна түшүүгө намысын ойготуусу да толук ыктымал.

Мындай иш окуучу менен мугалимдин ортосундагы кызматташтыктын педагогикасын табуунун да бир жолу болуп каларында шек жок. Анткени үйрөтүүчү жат жазуу ишине көпчүлүк учурда окуучулардын өзүлөрүнүн суроо-өтүнүчүнө жараша мугалим журналга баа койбай коюсу да мүмкүн. Мунун өзү бала менен мугалимдин ортосунда бириңи бири туура түшүнүү атмосферасын жаратуусу жана ишенимдерин бекемдөөсү толук мүмкүн.

Сөздүк жат жазуу, өзү эле айтып тургандай, эне тилин окуп үйрөнүүнүн алгачкы кездеринде, т.а. 1-класста окуу жылышын 2-жарым жылдыгында жүргүзүлөт да, фонетикалык жана лексикалык минимумдун чегинде активдүү сөздөрдү туура жазууга машыктырууну көздөйт.

Эскертмелүү жат жазуу иши мурунку жумуштан башкача аткарылат. Андагы айырмачылык - мугалимдин окуп берүүсүндө текстти

жазуудан мурда окуучулар жазылышы қыйын айрым сөздөрдү, сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдүн орфографиялык-пунктуациялык жактан туура жазылышынын эрежелерин тактап сурап алыши эсептелинет. Же болбосо, окуучулар бири-биринен сурап, жакшы жазган окуучунун ишин көрүп, текшерип альшына уруксат берилет.

Мындай кырдаалдар, өзгөчө, орфоэпиялык-орфографиялык жактан айтылышы жана жазылышы эки түрдүү болгон, же йоттошкон тыбыштар катышкан жана орус тилинен кирген сөздөрдү, абзац, төл жана бөтөн сөздөрдү жазууда жана тыныш белгилерди коюу ж.б. учурларда болусу толук ыктымал.

Бул иштин түрү да мугалим менен окуучунун ортосундагы кызмат-тапшытын педагогикасын ишке ашырууга кызмат кылары шексиз.

Чыгармачыл жат жазуу иши да өзүнүн көнтөгөн өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Мындай иштер кыргыз башталғыч мектебинде дайыма иштелүүчү салттуу иштерден болуп саналат. Ошентсе да, ал атайын жат жазуу жумушунун бир түрү катары эмес, окуу китебинде берилген айрым көнүгүү тапшырмасынын талаптарына ылайык аткарылган кезектеги бир жумуш катары гана саналат. А жат жазуунун бул түрү башталғыч орус мектебинде окуучунун байланыштуу кеби менен сабаттуулугун бирдикте калыптандырууну көздөгөн өзүпнүн максаттуулугу менен айырмаланбай койбостууга маалым.

Чындыгында, чыгармачыл бил жат жазуу жумушун жүргүзүүдө берилген “таяныч сөз жана сөз айкаштарынын негизинде окуучулар өз алдынча текст түзүшөт. Мугалим ишти баштоонун алдында окуучуларга, түзө турган тексттин мазмуну кандай боловрун алдын ала түшүндүрөт” (“Сборник диктантов для начальных классов”, М., “Просвещение”, 1984, 4-бет). Мындай ишти текшерүүдө аткарылган иштин сабаттуулугу гана көңүлгө алынбастан, окуучунун байланыштуу кеби, кеп маданиятынын, кеп адебинин деңгээли айрыкча бааланат.

Атайын жат жазуунун бир түрү катары эсептелбей, ошентсе да, күндөлүк практикада жыш колдонулуп келген жазуу жумушунун дагы бири бул – **тандоо жат жазуусу** болуп саналат. Мында негизги айырмачылык – окуучулар мугалимдин айтЫп берүүсүнүн негизинде текстти жазышат да, орфографиялык бир катар тапшырмаларды да аткаруу сунушталат. Мисалы, этиштин чактарын, сын атоочтур же сан атоочтур кайсы бир түрүн аныктоо, алдын сыйзуу ж.б.

Демек, мындай тандоо жат жазуу иши баланын сабаттуулугун да, грамматикалык-орфографиялык темалар боюнча машыгууларын да бирдиктө комплекстүү текшерүүнү максат кылышп койгону менен өзгөчөлөнөт. Ошондуктан, мындай ишти аткарууда убакытты үнөмдөө, ага жараша тексттин көлөмүн ылайыктап эсепке алуу негизги көңүлдүн борборунда болууга тийиш.

Эркин жат жазуу жумушу окуучунун чыгармачыл ишин арттырууну, байланыштуу кебин өстүрүүнү көздөгөнү менен мунездөлөт. Мында мугалим текстти адегенде бир ирет окуп берет да, андан соң, ар бир сүйлемдү өз-өзүнчө окуп берип отурат. Окуучу уккан сүйлөмдерүн ошол калыбында жазабы же өзгөртүп, өз алдынча башка сез кара-жаттарын колдонуп жазабы? – окуучунун эркине коюлат.

Мугалим мындай жумушту баалоодо баланын ишке чыгармачыл мамиле жасаганын жана сез каражаттарынын кептеги функциясын ыктуу колдоно билүү чеберчилигин эске алмакчы.

Окуучунун өз алдынчалуу ишин, эске тутуусунун деңгээлин, сез каражаттарынын кептеги функциясын так колдоно билүүсүн дагы да текшерүү иретинде жүргүзүлө турган жат жазуунун негизги бир түрү - бул өздүк жат жазуу болуп саналат.

Өздүк жат жазуу жумушун аткаруу бүгүнкү күнде башталгыч мектептерде көнүлгө алынбай келатканын айта кетүү ашыктык кылбайт.

Өздүк жат жазуу ишин аткаруудан мурун мугалим окуучуларга айрым ырларды, тамсилдерди, жанылмачтарды, чакан, чулу, монолог түрүндөгү көркөм тексттерди жаттоого берет. Окуучулар ал тексттерди жаттоо менен гана чектелбей, абзац, тыныш белгилеринин да туура коюлуусун көз жаздымда калтырбоого тийиш. Демек, окуучу мындай жат жазууну жазууда өзүнүн эсте тутуусунун да, сабаттуулугунун да деңгээлин өзү мугалимдин алдында ишенимдүү текшереп алат.

Биз жогоруда даярдоочу мунездөгү жат жазуу жумуштарынын түрлөрүн, алардын мунездүү өзгөчөлүктөрүн сез кылдык. Сөзсүз, даярдоочу иш-аракеттер акырында жыйынтыктоону талап кылат. Демек, андай болсо, эмики сездү жыйынтыктоочу жат жазуу жумуштары тууралуу уланталы.

Жыйынтыктоочу жат жазуу

Жат жазуунун бул түрү кайсы бир главалар аяктаганда, ал боюнча балдардын теориялык билимин жана практикалык машигууларын текшерип жыйынтыктоо жана чейректердин аягында, ошондой эле окуу жылышын акырында жыйынтыктоочу максатта жүргүзүлөт.

Көпчүлүк учурда, дээрлик бардык мугалимдер мындай ишти “текшерүүчү жат жазуу жумуш” деп аташат.

Ой туулат: чейректик жумуш гана текшерүү деп аталаат да, окуучунун иши текшерилип, калган учурдагы аткарылган жумуштар текшерилбейт бекен? А, текшерилбеген ишти аткаруунун кандай мааниси бар? Деги, эмне болсо да, ар нерсени өз аты менен атоо акыйкаттуу болот эмеспи.

Андай болсо, ақылга келели да, текшерүү иши деп атаган чейректик ишти, жөн гана “чейректик жат жазуу иши” деп түшүнөлү.

Анткени, бул чейректик, жыйынтыктоочу жат жазуу иши, негизинен, чейрек же жыл боюнча өздөштүрүлгөн грамматикалык, лексикалык материалдарды окуучулардын өздөштүрүү жана аны практикада колдонуу денгээлин байкоо, жыйынтыктоо максатын көздөйт.

Мындай жумушту жүргүзүү методикасы жалпыга маалым. Адатта, бул жумушту аткаруу алдында мугалим текстти жай, түшүнүктүү кылыш, уккулуктуу үн менен окуп берүүсү, андан соң, ар бир сүйлөмдүү кайтадан үч ирет, ар бир сөздү тамгалабай, муундал, же ар бириң өз-өзүнчө үзүп-үзүп эмес, сүйлөмдөгү ойдун мазмунуна жараша, сөз тизмектерин эске алуу менен сездел, же сөз айкыштап окуп, арасында дидактикалык тынымдарды жасап түруусу менен ишке ашырылат. Пунктуациялык белгилерди мугалим айтып бербейт. Мындай учурларды мугалим, ар бир сүйлөмдүү жазып бүткөн соң тыным менен белгилейт, чекит белгиси коюлаарда гана “сүйлөм бүттү, жаңы сүйлөм” деп эскертип отурат.

Акырында, мугалимдин кайра бир ирет жай, көркүү окуп берүүсү менен, окуучулар жазган тексттин бир ирет көз жүгүртүп текслерип чыгат.

Эми айтылуучу маанилүү нерсе – жат жазууга сунушталган текст окуучунун лексикалык-грамматикалык мунөздөгү билимин, орфографиялык-пунктуациялык сабаттуулугун гана текшерүүчү каражат катары эмес, алардын көз карашын, таанып-билүүсүн, таалым-тарбия алуусун калыптандырууну бирдикте эске түйгөн комплекстүү жазуу иши болууга тийиши. Ошондуктан, жат жазуу тексттин түзүүдө, же мугалим окуучуларына жат жазуунун кайсы түрүн жаздырууга киришпесин, текст тандоодо окуучуга коюлуучу бардык дидактикалык талаптар менен катар, фонетикалык-грамматикалык жана да тематикалык минимумдарды толук көнүлгө алуусу милдет.

Окуучунун жат жазуусун баалоо жана анын чен-өлчөмдерү

Эмки маанилүү милдет бул – баланын жазган жат жазуу ишин туура баалоо болуп саналат.

Жат жазууну баалоо – атайын иштелип чыккан, көп жылдык практиканы сыноолорунан, түрдүү талдоолорунан өткөн критерийлердин негизинде ишке ашат.

Баалоо - беш балдык системага ылайык “5”, “4”, “3”, “2” жана “1” деген баалар менен бааланат. Алардын ар бири өз-өз денгээлине жараша “жүк көтөрөт” жана баланын сабаттуулугунун денгээлин аныктап, журналга белгиленет.

Грамматикалык тапшырмалары бар тандоо түрүндөгү жат жазуу жумуштарын баалоо:

“5” деген баа - иш таза жазылып, грамматикалык тапшырмалары туура аткарылса, бирок одоно эмес бир орфографиялык же пунктуациялык ката жиберилсе коюлат;

“4” деген баа - иш таза жазылып, бирок грамматикалык тапшырмаларды аткарууда 2 орфографиялык-пунктуациялык ката кетирилсе коюлат;

“3” деген баа - иш, негизинен, таза жазылып, өзүнүн ондоолору бар, ошону менен бирге, грамматикалык тапшырмалардан 2 жана орфографиялык-пунктуациялык 5 тен ашпаган ката кетирилсе коюлат;

“2” деген баа - иш булганыч аткарылып, ошого жарааша грамматикалык тапшырмалардан жана орфографиялык-пунктуациялык жактан 8 ден ашык ката кетирилсе коюлат;

“1” деген баа - иш аткарылбай, жалпы 12 ден ашык ката кетирилсе коюлат.

Эскертуү: Айрым учурда, иш таза аткарылып, одоно эмес бир нече каталар кетирилсе, аларды топтоштуруп, 3 катаны 1 ката катары эсептөөгө башталгыч класстарда жол берилет.

Окуучулардын сабаттуулугун, байланыштуу кебин жана кеп маданиятын бирдикте текшерүүчү чыгармачыл, эркин, тандалмалуу жана өздүк жат жазуу жумуштарын баалоо:

“5” деген баа – эгерде окуучу уккан тексттин мазмунун туура, жеткиликтүү түшүнүп, же таяныч сөз жана сөз айкаштарын пайдаланып, өз алдынча кайра түзүүдө сөз каражаттарын орундуу колдонуп, кебин байланыштуу бере алса, стилдик 1 ката жана одоно эмес орфографиялык же пунктуациялык 1 ката кетирсе коюлат;

“4” деген баа – сөз каражаттарын орундуу колдонбой, стилдик 2 ката кетирип, 2-3 орфографиялык же 3-4 пунктуациялык каталары бар ишке коюлат;

“3” деген баа – ишке өз алдынча чыгармачыл мамилеси болбогон, сөздү орундуу колдонбой, 3-4 стилдик, 6-7 орфографиялык же 6-9 пунктуациялык ката кетирсе коюлат;

“2” деген баа – өз алдынча эч кандай иш аткарбаса, стилдик жактан сабастыз болсо, текст курууда ички логика сакталбаса, 8 ден ашык орфографиялык же 10 дон ашык пунктуациялык ката болсо коюлат;

“1” деген баа – жогорудагы критерийлерден ашык каталары болгон ишке коюлат.

Чейректик, жылдык жыйынтыктоочу жат жазууга баа коюу өлчөмү

“5” деген баа – иш таза жазылып, өзүнүн бир ондоосу болсо, одоно эмес 1 орфографиялык, же 1 пунктуациялык катасы болсо коюлат;

“4” деген баа – иш таза жазылып, бирок, 2 дең ашпаган орфографиялык же 3 төн ашпаган пунктуациялык (2 орфографиялык + 1 пунктуациялык) ката болсо коюлат;

“3” деген баа – каллиграфиясы анча дурус эмес, 5-6 орфографиялык жана пунктуациялык катасы бар ишке коюлат;

“2” жана “1” деген баа – жогорулардан алда канча көп каталары бар ишке коюлат.

Эркин, чыгармачыл жат жазууларда кетирилген каталардын типтери, түрлөрү жана алардын мүнөздөмөсү

Негизинен, каталардын жалпы типтери төмөндөгүчө мүнөздөлөт:

- 1) орфографиялык каталар;
- 2) пунктуациялык каталар;
- 3) стилдик каталар.

Булардын ар бирин өз алдынча мүнөздөөгө жана окуу материалдарынын табиятына жарааша түрлөргө белүүгө болот.

Орфографиялык каталар

Катанын бул тибине төмөндөгүлөрдү кошууга болот:

- **фонетканын объективисине кирген** кыска жана созулма үндуүлөрдү, жумшак жана каткалан үнсүздөрдү, дублет тыбыштарды, йоттошкон жана тыбышсыз тамгаларды, сингармонизм мыйзамын туура сактабай, орус тилинен кирген тамгаларды, атальышы жана жазылыши түрдүү болгон сөздөрдү, баш жана кичине тамгаларды туура эмес жазуу;

- **лексиканын объективисине кирген** архаизм, неологизм, диалектизм сөздөрүн, кесиптик сөздөрдү, бириккен жана кыскартылган сөздөрдү, татаал сөздөрдүн түрлөрүн, т.а. кош, кошмок жана бириккен сөздөрдү ж.б. жазууда кетирилген каталар;

- **морфологиянын объективисине кирген** унгу-мүчөнү ажыратууда, куранды, уланды, жак, чак мүчөлөрдү жазууда, сөз түркүмдөрүнүн жасалыш шарттары туура өздөштүрүлбөгөн учурларда, энчилүү жана жалпы аттарды жазууда сөздөрдү ташымалдоодо кетирилген каталар;

- **синтаксистин объективисине кирген** сөз айаштарды туура ажыратуудан, жөнөкөй, татаал, жалаң, жайылма, бир составдуу сүйлемдердү туура эмес куруудан, бир өнчөй мүчө жана жалпылагыч сөздөрдү

туура эмес, өз орду, маанисине жарава түзүүдө өзгөчө, чыгармачыл жат жазууларда кетирилген каталар.

Пунктуациялык каталар

- жай, суроолуу, буйрук жана илептүү сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилерден;
- татаал сүйлөмдердү ажыратуучу тынымды белгилөөчү тыныш белгилерден;
- сүйлөм ичиндеги каратма сөздү, киринди, модаль, сырдык сөдердү ажыратып белгилөөдө коюлуучу тыныш белгилерден;
- төл, бөтөн жана тике сөздөрдү жазууда коюлуучу белгилерден;
- бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч сөздөрдү жазуудагы белгилерден кетирилген каталар эсептелинет.

Стилдик каталар

Көпчүлүк убакта окуучулардын дил баяндарын (сочинение), баяндаларын (изложение) жана чыгармачыл жат жазууларын, өз алдынча түзгөн сүйлөмдөрун, тексттерин баалоодо орфографиялык жана пунктуациялык каталардан тышкary кетирилген каталарды, жалпы жонунан эле, “стилдик каталар” деп белгилешип жүрөт. Стилдик деп аталган каталардын мүнөздүү белгилери, тактап айтканда, алар кеп продуктусу болгон текст түзүүдө жана сүйлөм түзүүдө:

- айтылган ойдун тематикасына жарава сөздүн орундуу тандалышынан жана колдонулушунан;
- эне тилинде ойду так айтуудан жана эне тилинде таза, так берүүден;
- сүйлөмдө ойдун логикалуу, ырааттуу берилишинен;
- сөз каражаттарынын орундуу жана орунсуз кайталанган учурларынан;
- тарыхый жана документалдык фактылардын туура, так берилишинен;
- синоним сөздөрүнүн туура тандалып алышынан;
- ойдун көркүтүү баяндалышынан;
- иш кагаздарын өз стили боюнча түзүүдөн;
- фразеология сөздөрүнүн орундуу, туура колдонулушунан;
- терминдерди туура, өз орду менен билип пайдалануудан ж.б. кетирилген каталар болуп саналат.

Мугалим окуучулардын ишин текшерүүдө буларды туура баамдап жана баалоосу кажет. Окуучулардын кетирген каталарын өз убагында, окуучунун көз алдында белгилөө, өз катасын өзү таба билүүгө жана аны

жое билүүгө машыктыруу зарыл. Мунун өзү каталарды андан кийин да өнөкөт түрүндө кетириүүнүн алдын алууга шарт түзөт.

Мындай каталарды кетирбөө үчүн алдын ала аткарылуучу иштердин бири катары – төмөндөгү ыкманы мугалим ырааттуу пайдалана билүүсү зарыл. Ал **сабаттуулуктун мониторинги** болмокчу жана анда, каталардын эсеби чейрек сайын, окуу жылы боюнча ырааттуу эсепке алынып, окуучулардын көз алдында жарыя айтылып туроосу пайда гана бермекчи.

Мисалы, үлгү иретинде бир окуучунун чейрек ичинде жазган түрдүү жат жазууларында кетирилген каталарынын картасын келтирели:

| № | Кatalардын мунозу | Чейректер | | | | Жыл бою |
|---|---|-----------|----|-----|----|---------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Орфографиялык каталар <ul style="list-style-type: none"> - кыска жана созулма үндүүлөрдөн; - жумшак жана каткалаң үнсүздөрдөн; - йоттошкон тамгалардан; - татаал сөздөрдү жазуудан; - энчилүү аттарды жазуудан; - сөздөрдү ташымалдоодон | | | | | |
| 2 | Пунктуациялык каталар: <ul style="list-style-type: none"> - суроолуу, илептүү сүйлемдүн тыныш белгилеринен; - татаал сөздөрдөгү тыныш белгилерден; - төл жана бөтөн сөздөрдөн; - бир өңчөй мүчөлөрдө коюлуучу белгилерден; - каратма, модаль, сырдык сөздөрдөн | | | | | |
| 3 | Стилдик каталар: <ul style="list-style-type: none"> - сөздүн орундуу колдонулушунан; - кыргызча таза жазуудан; - ойду так, туура айтуудан, - фактылардан, - ойдун логикалуу берилишинен; - кеп адебинен; - кептин байлыгынан; - ойдун көркүүлүгүнөн ж.б. | | | | | |

Окуучунун мындай мүнөздүү каталарынын мониторингин дайыма ушинтип түзүп отуруу өтө түйшүктүү иш. Ошондуктан каталардын мындай эсебин алууну ар бир окуучунун өзүнө да тапшыруу, жыл аягында

жыйынтык чыгарып, анын сабаттуулугун акыйкат баалап отуруу мугалимдин өз ишин илимий уюштуруунун негизги белгилеринен болор эле демекчибиз.

Дегинкиси, жат жазуу, анын түрлөрү, дидактикалык көлөмү, текст тандоонун, баланын сабаттуулугун баалоонун критерийлери, каталарды типтештириүү жана балдардын каталарынын алдын алып иш жүргүзүү атايын илимий-изилдөөнүн темасы экендиги талаашсыз. Ошентсе да, учурдагы практикага таянып, келечектеги илимий-изилдөөлөргө жем таштап туралы.

Жат жазуу ишин жүргүзүүнүн технологиясы

Жат жазуу ишин жүргүзүүдө, биринчиден, мугалим окуучуларга эмки сабакта жат жазуу иши жүргүзүлөрүн күн мурунтан кабардар кылуусу тийиш. Анткени, окуучулар бул ишке, адегенде психологиялык жактан даяр болуусу шарт. Ошону менен бирге, окуучулар буга чейин өтүлгөн грамматикалык эрежелерди эске түшүрүп, грамматикалык эрежелерди, сөздөргө уланган формаларды, жазылышы татаал айрым сөздөрдүн жазылыш эрежелерин кайталашат. Мындай алдын ала аткарылган даярдоо жумуштары иштин натыйжалуулугуна жол ачмакчы.

Экинчиден, окуучуларга жат жазуу иши өтө жоопкерчиликтүү иш катары сезилиши зарыл. Себеби, окуучулар мындай жазуу ишинде өзүлөрүнүн буга чейинки алган теориялык билимин, практикалык машыгууларынын денгээлин, байланыштуу кебинин, кеп маданиятынын, кеп адебинин абалын аныкташат, кол жазмасынын сулуулугун да сыноого алышат.

Үчүнчүдөн, мугалим жат жазууга сунуш кылышаар текстин да күн мурунтан даярдап алуусу керек. Сабактын планын түзүүдө жат жазуунун түрүн да аныктап, аны жаздыруунун жол жоболорун так эсепке алуусу керек. Ошондо гана мугалим жат жазуу жумушун талаптагыдай жүзөгө ашыра алмакчы.

Жат жазуу жумушу кантит жүргүзүлөт?

Адегенде, мугалим окуучунун кагаз, калемин даярдап, дарегин жаздырган соң, жат жазуунун атальышын (темасын) тактага даана жазып коет. Андан соң, текстти окуучуларга үн чыгарып, токтоо, көркүү, уккулуктуу үн менен окуп берет. Даярдоо мүнөзүндөгү жат жазуу жумуштарында анын түрүнө жараша иш алып барат. (Алар тууралуу жогоруда айтылган).

Бул учурдагы мугалимдин сөзү болжол менен төмөндөгүдөй болмокчу:

“Балдар, тексттин атын (темасын) дептеринерге жазыла... Жаздыңарбы? Эмесе, тексттин өзүн жазууга киришебиз. Көнүл кооп, ойлонуп уккула. Мен бир сүйлемдү окыйм. Аナン жаза баштайбыз...”

Мугалимдин ушу мүнезүндөгү кириш сөзүнөн кийин жат жазуу жумушу башталат.

Көпчүлүк мугалимдер окуучуларды шаштырбас үчүн жана түшүнкүтүү болсун деп ойлоп, жат жазуу жумушун жүргүзүүнү етө кунарсыз ишке айлантышат. Айрым учурда татаал сөздөрдү тамгалап, кээде дээрлик сөздөп айтып беришет. Бул методикалык жактан энэ эле жаңылыштык болуп саналат.

Жат жазууну эч качан тамгалап айтып жаздырууга болбойт. Окуучу жазып жаткан тексттеги ар бир сүйлемдө эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билсин үчүн, бир сүйлемдү толук окуп берет. Ошол сүйлемдө башталган ойдун учугун окуучу кийинки сүйлемден “жоготуп койбос” үчүн, ар бир сөздү жалаң эле муундап-сөздөп, же сөздөп айтып берүү да туура эмес. Мындан куттуулунун негизги жолу – айрым зарыл учурду гана муундап-сөздөп, сөздөп жана сөз айкаштап айтып берүү менен бирдикте ишке ашыруу керек.

Ошондо гана окуучу:

- 1) текстти жазып жатып, анын мазмунун да түшүнө алат;
- 2) сүйлемдүн мазмунун түшүнүү менен гана аны интонациялык, стилистикалык жактан туура жаза алат;
- 3) сөздөрдү орфографиялык эрежелерге ылайык туура жазат.

Иштөөнүн улгусу:

Мындаай жаздырууга эч качан болбойт: Мисалы, К...о...й...л...о...р а...ң...ы...з...д...а к...ы...з...у...у... о...т...т...о...п ж...а...т...т...ы же, К-үн... ы-сып... а-й-ла-на-га... б-оз... тү-ш-үп... ту-р-ат (“Менин боз торгоюм” аттуу С.Байгазиевдин китебинен үзүндү).

Биринчиiden, мында 1-2-класстарда мугалим окуучуларга жай, тамгалап жана муундап-сөздөп окуп берүүтө аракет жасады. Бирок сөздөрдү бири-бири менен туура улантып, тамгаларды эрежеси менен жаздырууга ўйретүү үчүн, мындаай тамгалап айтып жаздыруу тескери гана таасир этет.

Экинчиiden, жалаң гана сөздөп айтып жаздыруу, жогоруду айткан дай, балдарга тексттин мазмунун түшүнүп жазуудан алагды кылат. Ошондуктан, 2-класстарда төмөндөгүдөй тартылышта ар бир сүйлемдү окуп бергендеги кеткен убакытты жана сөз арасындыгы аралыкты көнүлгө

алуучу дидактикалык тынымды колдонуу, **муундап-сөздөп** жана **муундап-сөздөп-сөз** айкаштап, а 3-4-класстарда ырааттуу түрдө сүйлөмдөгү ойдун мазмунуна жарапа **сөздөп-сөз** айкаштап айтып жаздыруу жолу гана туура болмокчу.

Жаздыруунун үлгүсү

Мугалимдин сөзү: Окуучулар, мен бир сүйлөмдү окуп берем. Аңыздарда учуп-конуп каргалар журушет. Сүйлөм бүттү. Эми жаза баштайлы. А-ныз-дар-да... у-чуп-ко-нуп... кар-га-лар... журушет (Мында сөздөр муундап, сөздөп айтыйлды. Сөз арасындагы чекиттер – дидактикалык тынымды билдири). Жетиштиерби? Мен кайталап окуйм. Сүйлөмдүн ыраатына (интонациясына) көнүл койгула. Аңыздарда учуп-конуп каргалар журушет. Текшердинерби? Эми жаны сүйлөм... ж.б.

Мугалим эч качан: чекит, үтүр, илеп белгиси, же суроо белгиси – деп интонациялык белгилерди айтпайт.

Алардын ордуна: Сүйлөм бүттү. Жаны сүйлөм. Энчилүү ат. Суроо иретинде айтыйлдыбы, кандай белги коюлат? Чакырык түрүндө, күчтүү сезим менен айтыйлдыбы? Кандай белги коюлат? Кайталап окуйм, жакшылап ойлонуп, уккула! – деген сыйктуу стимулдоочу, окуучулардын он эмоциясын жаратар, ой жүгүртүп иш аткара турган мүнөздө мамиле жасоочу иш-аракеттердин тарбиялык таасири күчтүү болмокчу. Анткени, мугалимдин мындай мүнөздөгү методикалык талабы да окуучуларды туура көндүмдөргө калыптандыраты шексиз.

Эскерте кетүүчү нерсе: Сүйлөм сөздөрдөн гана эмес сөз айкаштарынан түзүлөт, тактап айтканда, сүйлөмдү грамматикалык бөлүктөрөгө ажыратканда, ал сөздөргө эмес, сөз айкаштарына ажыратылып талданат.

Мисал келтирели: Ар кандай ойлорду ойлоп, кой четинде олтурام. Бул сүйлөм төмөндөгүдөй сөз айкаштарына ажырайт. Ажыраттуу сүйлөмдүн мазмунуна жарапа ички маанилик-логикалык, ыргактык табиятына жарапа ишке ашырылат, т.а:

- 1) Ар кандай (ыктышуу байланышы);
- 2) ойлорду ойлоп (башкаруу байланашы)
- 3) кой четинде (таандык байланышы
- 4) олтурам

Демек, сүйлөмдөгү сөздөр мына ушундай логикалык-маанилик байланышына жарапа топторго бөлүнөт. Жат жазуу учурунда ушул тартип сөзсүз эске алынат. Андай болсо, бул сүйлөм жатказуу учурунда мындайча окуууга тийиш: Мисалы. Ар кандай ой-лор-ду ой-лоп кой четинде олтурам. Сүйлөм бүттү. Текшергиле. Кайталайм... Жетиштиерби? Жаны сүйлөм ж.б.

Жазуу жумушунун аягында, текст жазылып бүткөн соң, мугалим аны дагы бир ирет шашпай, угумдуу үн менен көркүү окуп берет. Окуучулар мугалимдин сөзүн ээрчип, өзүнүн жазганына көз жүгүртүп карап чыгышат. Андан кийин, окуучулар 2-3 мүнөт өз алдынча дагы бир ирет текшерип чыгат да, иш жыйналып алынат, же болбосо, башка чыгармачыл мүнөздөгү иштер аткарылат, грамматикалык тапшырмалар жана түрдүү талдоолор жүргүзүлөт.

Окуучунун жазуу ылдамдыгы кандай болот?

Окуучу үчүн окуу ылдамдыгын өздөштүрүү кандай маанилүү болсо, жазуу ылдамдыгын өздөштүрүү да дал ошондой зарыл иш-аракет болуп саналат. Демек, жазуу жумушу кеп ишкердигинин бир түрү катары окуучунун класста жүргүзүлүүчү иш-аракетинин бир түрү, бир формасы катары көнүлгө өзгөчө алынмакчы.

Улуу педагог К.Д.Ушинский окуу ишин жазуу иш-аракети менен тыкыс байланышта өнүктүрүүнү сунуштаган. А андан алда качан илгери эле педагогдордун улуу атасы Я.А.Коменский да жазуу ишин кандай жүргүзүү керектигин, адегендे сулуу, андан соң тез жана акырында, туура жазуу керек (“Улуу дидактика”) деп эң эле туура, элестүү белгилеп жазган. Анткени, бала сөздү китеңтөн муундап туура окууга жетишп машыкса, ал сөздү жазып жатканда да ичинен тамга-муундап талдан, анализ-синтез ишин көнүлдөн чыгарбоосу керек (С.Рысбаев, “Алиппенин методикалык көрсөтмөсү”, Бишкек, 2000, 20-б.). Бул иш жатжазуу жумушун жүргүзүүде да жетекчиликке алынмакчы.

Жат жазуу учурунда кеп ишкердигинин дагы бир түрү - угуу жардамга келет. Угуу ишкердиги жазуу ишкердиги менен бирдикте ырааттуу ишке ашканда гана, туура угуп-жазуу ишкердиги өркүндөйт.

Туура угуп-жазуу ишкердиги тез жазуу ишкердиги менен байланышпай койбайт. Анын үстүнө, туура жазылбаган, бирок тез жазылган жатжазуудан эч кандай натыйжа чыкпастыгы белгилүү.

Ошондуктан, жат жазуу иши окуучунун туура угуу, тез жазуу жана туура жазуу иш-аракеттеринин ырааттуу комплексинен турган кеп ишкердигинин бир түрү десек жаңылыштайбыз. Муну орус методисти В.В.Воропкова: “Фонетикалык жактан туура жазылган иш угуу, көрүү, мейкиндикте элестете алуу, кеп түзүү жана жалпы дене кыймылы менен бирге, көнүл салуу жумуштары бирдикте ишке ашырылганда гана жаратат” деп туура белгилеген (“Обучение грамоте и правописания”, -М., “Школа-Пресс”, 1995, 97-б.).

Андай болсо, тез жана туура жазуу логикалык жактан ажырыгыс иш-аракет экен. Булар жазуу ишинин чен-өлчөмдерүнүн чегинде кантит ишке ашырылышы тийиш? Тактап айтканда, 1-класстын окуучусу 1

минутада канча тамга же муун жаза алат? 2-класстын окуучусучу? 3-4-класстын окуучусучу?

Жат жазуу ишинин дидактикалык көлөмү жалпы класс үчүн туруктуу болсо, жазуу ылдамдыгы да, аны баалоо да өз алдынча туруктуу чен-өлчөмдү талап кылары талашсыз.

Тез жана туура жазуу ишкердиги жазууга үйрөтүү технологиясы менен да тыкыс байланыштуу.

Жазууга үйрөтүүнүн буга чейин колдонулуп келген томондөгүүдөй принциптүү технологиялары белгилүү:

- 1)сызыктуу ыкма;
- 2)көчүрүү (копировкалоо) ыкмасы;
- 3)чекиттөө ыкмасы;
- 4)генетикалык ыкма;
- 5)ритмдик (такттык) ыкмасы;
- 6)абага жазуу ыкмасы;
- 7)таякчалар, манжалар менен элестетип жазуу (“Алиппеге” методикалык көрсөтмөө айтылган) ыкмасы.

Жазуу ишине көнүктүрүүдө булардын ар биринин салымы зор, бирок 1-класстан тартып эле, баланы ритмдик ыкма менен жазууга машикуруу алгылыктуу экендигин тажрыйбалуу кыргыз мугалимдери эчак эле жазып белгилешкен. (Ж.Энтериев, “Окуу жана таза жазуу” Башталыч класстын мугалимдери үчүн колдонмо, 1989).

Ал көп жылдык тажрыйбасында тамгаларды бирдей убакытта, бирдей темпте бири-бирине улаштырып, кошуп жазуу ритмдүү жазууга үйрөтүүнүн эң сонун шарты экендигин ырастаган. Мына ушунун өзүн жатказуу ишинде эске алсак, адегенде 1-класстан тартып, тамгаларды жайгаштырып, улаштырып ритмдүү жазууга машыктыруу гана бара-бара тез, туура, таза жазууга алып бармакчы.

Ритмдик (такт менен) жазууга мугалим жетекчилик кылат да, оркестрдин дирижеру сымал, тамгаларды абада бири-бирине улаштырып, жалгаштырып бирдикте жазуу процессин башкарал. Окуучулар, мисалы, алма деген сөздү жазыша турган болсо, адегенде А тамгасынын иймектүү узун таякчасын ылдыйтан жогору карай сызып тартуу, андан деңгердин жогорку сызыгына жеткен калемсапты томөндү көздөй түз түшүрүп, бирок дагы да калемсапты дептер бетинен алbastan үзгүлтүксүз, б.а. сызыкты үзбестөн илмек түрүндөгү түйүндү жазуу аркылуу эки таякчаны бириктириүү, анын өзүн кийинки келе турган л тыбышынын иймек таякчасын көздөй буруу сыйктуу иш-аракет жалпы класс боюнча аткарылат.

Кайталаап айткыбыз келет: мугалим дирижер сымал, калем таяк-часы менен тамганын жазуу элементин абада жазып, жалпы класстын жазуу жумушун башкарат.

Мына ушундайча, бир убакытта, бирдей эле тамгаларды класс боюнча жалпы жазууга мугалимдин жетеги менен жетишүү гана ар түрдүү даярдыгы бар окуучуларды бир нукта, бирдей ылдамдыкта тез, таза жана да тамгалардын аралыгын бирдей тартып жазууга калыптандыраты шексиз.

Андай болсо, түрдүү тамганын жазылыш ыгы жана жазылуу убакыты түрдүүчө болгонуна ылайык, бир тамганын, бир сөздүн, бир сүйлемдүн жана бир бүтүн тексттин жазылуу ылдамдыгын, ошонун натый-жасында жатказуу учун тексттин дидактикалык көлөмүн болжолдуу аныктоого неге болбосун?!

Мына ушундай максатта, Бишкек шаарындагы жана республиканын мектептеринде (№ 5 гимназия, № 39, 64, Кочкор, Аламудун райондорунун мектептеринде) жүргүзгөн байкоолорубуздан жыйынтыгында окуучулардын жат жазуу ылдамдыгынын көрсөткүчтөрү орто эсеп менен орточо деңгээлде төмөндөгүдөй болгон (убакыт өлтөрөмү – 1 мунёт):

- 1-класс – 5-10 тамга (2 сез);
- 2-класс – 15 тамга (3 сез);
- 3-класс – 30 тамга (5 сез)
- 4-класс – 40 тамга (8 сез).

Ушундан улам жат жазуу ишинин узактыгы окуучунун жазуу ылдамдыгы жана дидактикалык тыным маселелери чечилип, андан дидактикалык көлөм аныкталары шексиз. Анын үстүнө, окуучу текстти китечтөн көчүруп отурган жери жок, андай болсо, жат жазуу учурунда мугалимдин текстти окуп берүү учурунда оуучулардын колун жана дene боюн эс алдыруу жана сез арасында кеткен убакыттарды эске алганда, дидактикалык тыным маселеси аныкталат. Андай болсо, жат жазуу учурундагы бул мыйзамченемдүү иш-аракеттерди төмөндөгү цифралар менен болжолдуу түшүндүрсөк болот.

| Класс | Жазуу узактыгы (мун.) | Жат жазуу текстти, көлөмү | Жазуу ылдамдыгы | | Дидактикалык тыным (орточно) |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| | | | Тамга (орточно) | Сез (орточно) | |
| I | 10 мун. | 10-15 сез | 5-15 | 1-2 | 2,5 мун |
| II | 20 мун. | 25-45 сез | 20-27 | 3-4 | 6-7 мун |

| | | | | | |
|-----|---------|-----------|-------|-----|------------|
| III | 25 мүн. | 45-65 сөз | 28-35 | 4-5 | 11 мүн |
| IV | 30 мүн. | 65-90 сөз | 37-45 | 5-6 | 13, 52 мүн |

Белгилүү дидакт Ю.К.Бабанскийдин Россиянын Харьков шаарынын мектептериндеги окуучулардын жазуу ылдамдыгын арттыруу иштери тууралуу мындай деп жазганы бар:

- Окуучуларга тез жазуунун мааниси, анын артыкчылыктуу жактары туурасында айтуу менен, ойдун маанисине жете түшүнүүгө, негизги ойду бөлүп билүүгө ўйрөтүүгө болот, ошол эле учурда, жай жазган окуучу толкуунданып, сөздөрдү калтырып, өзүн-өзү текшере билүүгө жетишпей калышат;

- төмөндөгүдөй типтеги тапшырмалар аткарылышы керек: бир мүнөттүн ичинде бирдей эле сездөрдү мүмкүн болушунча тез жазууга машыгуу; белгилүү бир убакыттын ичинде жаттап алган ырдан мүмкүн болушунча көп сездүү жазууга жетишүү;

- төмөнкү класста эмгек сабагында манжалардын булчундарын өнүктүрүү үчүн пластилинден фигуralарды жасоо;

- дene тарбия сабагында колдун муундары үчүн көнүгүүлөрдү аткаруу;

- ўйдө өз алдынча убакытты өлчөп алып, текстти ылдам темпте көчүрүп жазууга жатыгуу;

- ар бир чейректин аягында тез жазуу боюнча машыгуулардын жыйынтыгын атайын таблица түзүп чыгарып турлуу, аны менен окуучуну, классшаштарын жана алардын ата-энелерин тааныштырып турлуу ("Комплексный подход к воспитанию школьников", - М. "Педагогика", 1980, 38-6)

Жогоруда айтылгандай, сабакта окуучунун билимдерин, көндүмдөрүн жана машыгууларын арттырууда окуу техникасына калыптандыруу, ылдамдыгын арттыруу, окуу маданиятын көтөрүү канчалык маанилүү болсо, жазуу техникасын да калыптандыруу, жазуу ылдамдыгын арттыруу, жазуу маданиятын көтөрүү дал ошондой эле маанилүү. Аңдыктан, жазуу ылдамдыгын арттыруу максатын көздөгөн атайын тапшырмалар берилип, иш-аракеттердин системасы окуу китеpterde да эске алынуусу зарыл.

Ушул бағытта төмөндөгүдөй муноздогу проблемалуу суроолорду чечүүнү мугалим оз сабагын пландаштырганда жетекчиликке алса болот:

Мисалы, 1) Окуган тааныш сүйлөмдөрдөн (тексттен) 1 минута ичинде канча сездүү (тамганы) көчүрүп жазууга үлгүрүүгө болот?

2) Бейтааныш тексттен 1 минута ичинде канча сөзду (тамганы) көчүрүп жазууга болот?

3) Жаттаган ырдан 1 минутада канча сөздү (тамганы) жатка жазууга мүмкүн?

4) Мугалимдин айтып берүүсүндө окуучулар тааныш жана бейтааныш тексти жазууда 1 минутада канча сөз (тамга) жазууга жетишет?

5) Ошондой иш-аракеттер кийинки чейректерде, окуу жылнын аягында кандай натыйжа берет?

6) Китеңтиш шар окуган, жай окуган, начар окуган окуучунун жазуу ылдамдыгы кандай болот?

7) Тез ойлонгон, жай ойлонгон баланын жазуу ылдамдыгы кандай болот?

8) Окуучу өзү китеңтеп көчүрүп жазгандагы жазуу ылдамдыгы кандай?

9) Айтып берген текстти жазгандагы ылдамдыгы кандай?

10) Жаттаган текстин жазгандагы ылдамдыгы кандай?

11) Таанышты жазгандагы ылдамдыгы кандай?

12) Бейтааныш текстти жазгандагы ылдамдыгычы?..

Мындай илимий-методикалык иш-аракеттер ырааттуу жүргүзүлүп, ар бир чейрек арасында таблица менен көрсөтмөлүү жыйынтыгы чыгарылып турса, баланын ал көрсөткүчтөрү ата-энелерине да билгизилип, үйдө да мындай иш-аракеттер баланын өз алдынча же ата-энеси менен бирге аткарылып турса, сөзсүз жакшы натыйжага ээ болууга болот.

Мунун өзү баланын жазуу техникасын өстүрүүгө, жазуу маданиятына көнүктүрүүгө, өзүн-өзү текшерүүгө, өз катасын өзүнө таптыруу аркылуу өзүн-өзү өстүрүүгө бағыт аларын да түшүндүрүү натыйжага берери шеккисиз.

Мындай иш-аракеттерди төмөнкүдөй таблица менен көрсөтмөлүү берели.

| № | Аты-жөнү | I жарым жылда | | | | II жарым жылда | | | | | |
|---|----------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|----------|
| | | Тааныш тексти | Бейтааныш тексти | Жаттаган ыры | Айтып берген тексти | Жыйынтык | Тааныш тексти | Бейтааныш тексти | Жаттаган ыры | Айтып берген тексти | Жыйынтык |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 1 | Асанов А. | баа | баа | баа | баа | Жыйынтык баа | Баа | баа | баа | баа | Жыйынтык баа |
| | | | | | | | | | | | |

Мындай маниторингдик эсептоөлөрдүн тактасы ар бир класс үчүн, ар бир чейректе жана жыл аягындағы жыйынтыгын билүү максатында түзүп койсо болот. Мындай жазуу иш-аракеттерин өркүндөтүүдө балалынын сабаттуулугун текшерүү ага кальштандыруу менен гана чектелбеш керек. Иштин мындай бир жактуулугунаң качуу үчүн балдардын чыгармачыл, тандоо жат жазуу жумуштарын жүргүзүүдө, окуучунун кебинин байлыгына, тазалыгына, тактыгына, сүйлөм түзүү логикасына, сез каражаттарын ыктуу колодоно билүүсүнө, кеп адабине, кебинин көртүүлүгүнө да көңүл бурулушу кажет. Бул сыйктуу комплекстүү иш-аракеттер окуучунун жазуу техникасын жана жазуу маданиятын өркүндөтүүдө мугалимге көмөк бербей койбойт.

Чыгармачыл мүнөздөгү жат жазуу иштерин жүргүзүүдө кеп маданияты, кеп адеби кандаича эске алышат?

Чындыгында, жазуу жумуштары дегенде, жат жазууну гана түшүнбешүбүз керек. Жазуу жумуштарынын бир түрү катарында 1-2-класстардан тартып эле чакан баяндама жана дилбаян жазуу тапшырмасы коюлуп жүрөт. Ошондуктан окуучуларга чыгармачыл мүнөздөгү жат жазууларды жана чакан дил баяндарды жаздырууда, жогоруда айтылгандай, кеп адеби да эске алышы мыйзамдуу.

Чыгармачыл мүнөздөгү жат жазууларда, жогоруда айтылып еткөндөй, кеп маданиятынын төмөндөгү дидактикалык белгилери:

- кебинин кыргызча тазалыгы;
- кебиндети айтылган ойдун тактыгы;
- кебинин орфографиялык-пунктуациялык жактан туура, эрежелерге ылайык кагазга түшүрүлүшү;
- ойду берүүдөгү туура логикасы;
- кебинин бай болуусу;
- айтылган сезүнүн, колдонулган сез каражаттарынын орундуулугу;
- кебинин адептүүлүгү;
- ойдун көркөм берилиши – эске алышат жана туура сакталат.

“Кеп адеби” дегенде, сөзсүз түрдө: адептүү саламдашуу, сылык ке-чиirim суроо, адамга сылык кайрылуу, сылык таанышшуу жана таа-ныштыруу, бир нерсени илберицки сурап алуу, сурап билүү, адептүү маектешүү ж.б. боюнча да окуучулардын жазуу түрүндөгү машыгуу-ларын өстүрүү көнүлгө алынат. Ошондуктан мугалим даяр текстти жаздыруу менен гана окуучунун сабаттуулугун текшерүү менен гана чектелбей, темага ылайык чыгармачыл маанайdagы жатжазууларды да, дилбаяндарды да зарылдыгына жараша айкалыштыра жүргүзүүсү зарыл.

Жазуу жумуштарына коюлуучу гигиеналык талаптар

Окуучунун жазуу жумуштарын баалоо, кандай татаал болсо, аны уюштуруу жана башкаруу иши андан бетер татаал педагогикалык процесс болуп саналат. Ал эми жат жазуу жумушун уюштуруу, анын педагогикалык-гигиеналык талаптарын так эске алуу андан татаал.

Атап айтканда, балдардын курактык өзгөчөлүгүнө (классына) жара-ша дептерди жана калемсапты туура тандоо жана туура кармоого, партада денени түз, башты, колду жана бутту туура кармап, көз менен кагаздын аралыгын туура сактап отурууга үйрөтүү дененин келбеттүүлүгүн сактоодо ролу зор экендигин тушундуруунун педагогикалык, социалдык, гигиеналык маанисин танууга болбайт.

**Муну менен бирге, жазуу жумушун натыйжалуу жүргүзүүгө
төмөндөгү шарттар таасир этерин да эске алуу зарыл:**

1. Жазуу жумушу окуу жылынын кайсы чейрегинде откөрүлүп жатканын көңүлгө алуу керек. Анткени, окуу жылынын башында окуучулар жайык узак каникулдан келип, окуу ишкердигине көнүү бат эле ийгиликтүү болуп кете албайт.

Москва, Сузdalъ ж.б. аймактарында жүргүзүлгөн физиологиялык гигиеналык эксперименталдык изилдөөлөрдө Москваннын окумуштуулары окуучулар III, IV окуу чейрегинде жакшы ийгиликтөргө жетишерин далилдешкени бекеринен эмес (китепте: “Нормализация учебной нагрузки школьников”, М., “Педагогика”, 1988).

2) Жазуу жумушунун ийгиликтүү болуусун алдын алууда мугалим аны жуманын кайсы бир ыңгайлую күнүндө откөрүүсүн тандап алуу да жајсет. Анткени, ойноок балдар дүйшөмбү күндөрү сабакка анча көңүл койбой, өз ийгилигин камсыз кылууда өз мүмкүнчүлүгүнө маани бербей коосу да ыктымал. Жуманын акыркы күндөрүндө болсо, чарчап-чаалыгуунун натыйжасында балдар жакшы натыйжага жетпей калуусу да толук мүмкүн.

3) *Сабакта жаткызуу жумушунун узактыгы канча болууга тиши?* деген маселе да көңүлгө аларлык. Мурунку совет кезинде, 80-90-жылдар ичиндеги изилдөөлөрдө кайрылсак, мындай цифраларга күбө болобуз:

- 1-класста II жарым жылдыкта 15 мунёт;
- 2-класста I жарым жылдыкта 15, II жарым жылдыкта 20 мунёт;
- 3-класста I жарым жылдыкта 20, II жарым жылдыкта 25 мунёт;
- 4-класста I жарым жылдыкта 25, II жарым жылдыкта 30 мунёт.

Албетте, бул учурда окуучулардын колун эс алдыруу, алаксытуу сыйктуу физминуталар еткерүлөт. Ошону менен бирге, тамганы, сөздү, сүйлөмдердөрдү жазуу ылдамдыгына жараша алынган убакытка туура келер дидактикалык көлөм эске алынмакчы.

4) *Жазуудагы тамгалардын олчомун эске алуу да окуучулардын туура жазуусун камсыз кылат.* Баш жана кичине тамгаларды элементи менен туура жазуу эң негизги милдеттерден.

Мугалим дагы да мына буларды:

- 1-класста баш тамганын бийиктиги 8 мм, ал эми, кичине тамганын бийиктиги 4 мм болуусун;
- 2-3-4-класстарды жол сыйктуу дептерге жазышкандыктан, кичине тамгалардын өлчөмү 3, баш тамгалардыкы 7 мм болуусун;
- тамгалар солдон онду көздөй 60-65% жантайыңкы жазылышын көңүлүнө түйүп алуусу ашикча болбайт.

Тамганы туура жазуу менен баланын орфографиялык сабаттуулугун арттыруунун байланыштуулугу

Тамганы туура жазууга үйрөтүү менен катар эле, балдардын орфографиялык сабаттуулугун жарыш жүргүзүп отуру эң маанилү. Мугалим баланын тамганы элементи менен туура жазуусуна гана көңүл көюп, алар менен муун курап сөз түзүүгө жана орфографиялык жактан туура жазууга маани бербей куюусу тиши эмес. Демек, тамганы графикалык жактан туура жазууга үйрөтүү менен биргэ, балдардын орфографикалык сабаттуулугун жарыш жүргүзүүнү өзүнчө метод катары (окууну жазуу менен бирдикте жүргүзүү сыйктуу) активдүү колдонсок пайда гана берет.

Мында мугалим текшерүүнү өзү гана жүргүзүп, текшерүүнүн мүмкүнчүлүгүн балдарга бербей, аларды туура эмес калыптандырууга акысы жок. Бала өзүн-өзү байкоо, текшерүү жана баалоо менен гана есүп отуарын унуптайлы. Ошон үчүн, тамганы туура тартып жазуу менен орфографиялык жактан сабаттуу жазуусун баланын өзүн-өзү текшерүү сүн (үлгүгө жараша) уюштуруу эң сонун болмок.

Баланын тамга тыбыштык талдоо жүргүзүсүнө, алардын туура элементи менен жазуусуна жана орфографиялык сабаттуулугуна кайсы

убакта бирдей үлгүрүп, жетише алабыз? Же болбосо ушул иштердин комплекстин балдар качан өзүлөрү жетишпеп аткара алышат?

Бул жумуш атайын көнүл коюп аткаруунун талап кылат. Ал балдардын тактадан көчүрүп жазуу же айтканды шашып жазуу ж.б. учурларда өзлөрүн контролъ жүргүзө албай калышат да, тамга элементтерин туура сактабай, ката кетирбөөгө гана аракет жасап калышат. А андай учурда балдарга төмөндөгү эки нерсени:

1. тапшырманы өз убагында аткара билүүнү;

2. анын тууралыгын өзү текшере алууну бирге жүргүзүнү үйрөтү зарыл. Ал үчүн балада кеп ишкердүүлүгүн тажрыйбасын арттыруу керек. Ошондо:

—графикалык жанылыштыктар;

—орфографикалык каталар;

—тамгалардын жалгашуусундагы туура эместикитер жоюлат;

—сулуу, так жазуу ишке ашат.

1-класста жазуу ылдамдыгына көп көнүл коюуга жарабайт, андан көрөкчө, баланын өзүн-өзү ишенип жазуусуна жетиштириү кажет (Л.Я.Желтовская, Е.Н.Локолова). Ошол эле учурда жазуунун ылдамдыгы жана жазуунун сапаты эки башка маселе экендигин байкообуз керек. Эгер бир жазуунун ылдамдыгын 1-класста эле байкай турган болсок, анда сөзсүз жазуунун сапаты, тамга элементи жана баланын орфографиялык сабаттуулугун унуткан болобуз. Демек, жазуу сабаттуулугу жазуунун ылдамдыгына тикеден-тике байланыштуу болот.

Жазуу сабаттуулугуна үйрөтүүде жазуу ылдамдыгы эле эмес, жазуу узактыгы да эске алышыны керек. Балдар тез жана узак жазуу учурунда бат чарчашибат, аны үчүн аларды эс алдырып турдуу натыйжа берет.

А жазуу узактыгы: 1 кл. 5 мүнөт, 2 кл. 8 мүнөт, 3 кл. 12 мүнөт, 4 кл. 15 мүнөттө гана созулусу талапка ылайык. Жазуу ишинен кийин 2-5 мүнөт колду, денени, көздү эс алдырып турдуу зарыл.

«Алиппе» мезгилинде жазууга үйрөтүнүн методдору

Орус педагогу К.Д.Ушинский энс тилин баштооч этапта окутуудаа окуу менен жазуунун бирдикте жүргүзүү принципин сунуш кылган. Демек, бул жазууга үйрөтүү менен окуу, ошондой эле окууга үйрөтүү менен жазуу окуулушу бирге аткарылат дегенди билдириет.

Мунун өзү жазуу менен окууга ац сезимду мамиле жасоо процессинде ишке ашары белгилүү болот. Ошону менен бирге, бардык тамганы оозеки таныганы соң, анан бала жазууга киришүү керек деген сыйктуу ойлонулбаган иш-аракет туура эмес экендиги ушуну менен түшүн-дүүрүлөт.

Жазуу үйрөтүү иши өз алдынча эле жүргүзүлө берер жумуш эмес. Ал бир катар иштерди көңүлгө алууну көздөйт. Тактап айтсак, а дегенде, балдардын коллиграфиясын тамганын графикалык белгисине жараша калыптандыруу көңүлдүн борборунда болуу менен (педагогикалык жагы) алардын курактык психологиялык өзгөчөлүктөрү да эсепке алынат. Ошондой эле, баланын ден-соолугуна терс таасирин тийгизүүчү айрым жагдайлардын алдын алуу (гигеникалык талаптар) да жана физикалык өзгөчөлүктөрүн унуппоо да зарыл. Демек, мындай комплексту талаптарды көңүлгө албай туруп, жазуу ишин талаптагыдай жүргүзүүгө болбой турғандыгы далилденген.

Жазууга үйрөтүүде төмөндөгүдөй методдорду жетекчиликке алабыз:

1) **Копировкалоо методу.** Мугалимдин даяр модель кылыш берген жазуу үлгүлөрүн окуучу механикалык кайталоо менен чектелет, аң сезимдүүлүк жок. Муну окумуштуулар И.Е.Евнев, Ф.В.Грековдор сынга алган. Бирок аны балдардын эрте курактагы учурунда өз алдынча колун көндүрүүгө сунуш кылуу максаттуу экендигин методисттер Д.А. Писаревский, Н.И.Боголюбовдор туура белгилешкен. Ал баланын туура почеркин калыптандырууда керек экендигин Д.А. Писаровский колдоп чыккан.

2) **Сызыктуу (линейный) метод**-тамганын жазылыш, тартылган аралыктары, элементтери туура сакталган графикалык сетка аркылуу жазуу. Бул 1857-жылдан баштап Германияда колдонула баштаган. Бирок, Россияда четке кагылган. Ал ыкманы художниктер пайдаланылышкан. Бул сетка тамгалар жазылууга ылайыкталган, кыйгач тартылган сызыктары бар тамганын бийиктиги, чондугу аныктаалган каражат болуп саналат. Бирок, бул ыкма деңтер түрүндө пайдаланылып келип, кийин гана Е.В. Гурьяков, Ф.Г.Голованов, Е.Н.Соколовалар тарабынан алышын азыркы жол сызыктуу деңтер сунуш кылышынган.

3) **Генетикалык ыкма** – жазылышы жөнөкөй тамгадан –жазылышы татаал тамгаларды жазууга карай багытталуу, т.а. жазууну оцой тамгалардан таандап үйрөтүүнү көздөйт.

Суроо туулат:

а) Жазуунун алфавит тартиби боюнча жүргүзү ылайыктуубу?

б) же жөнөкөй тамгадан баштап жазуу пайдалуубу?

в) мүмкүн сез түзүү, кептеги колдонулуу жыштыгына жараша жазууга үйрөтү пайдалуудур? Бул өзүнчө татаал проблема боюнча калууда.

4) **Ритмикалык ыкма-жазууга үйрөнүүдө балдардын тез, таза, туура так жазуусун текшерүү жана ага калыптандыруу үчүн мелдештириүү максатында жазууга үйрөтүү. Ал үчүн атайын көнүгүүлөр аткарылат:**

- а) колду туура алуу,
 - б) калемди туура кармоо,
 - в) тамганы туура куроо,
- аралыгын так, туура сактоо.

Булар көңүлгө алуучу эң зарыл талаптар болуп саналат. Демек, бул ыкмалардын бардыгынын айрым алтылыктуу жактары бар. Ушул гана туура деген эч бир ырма болбайт.

Жазуу маданияты деген эмне же аны жат жазуу учурунда кандайча эске алууга болот?

Жат жазуу жүргүзүүдө мугалим окуучунун жазуу сабаттуулугун баалоонун кандай зарыл экендигин эсепке алган болсо, жазуу маданияты да ошондой эле эң керектүү түшүнүк экендигин унугпоосу керек. Анын үстүнө, жазууга коюлуучу бардык талаптардын жыйындысы – **жазуу маданияты** болорун эстен чыгарбоо зарыл. Ошондой эле жазуу маданияты адамдын жалпы маданиятынын маанилүү бир бөлүгү болот десек жаңылыштык болбос. Бүгүнкү күндө энэ тилин окутууда тил маданияты жана кеп маданияты деген терминдерди көнерири колдонобуз. А жазуу маданияты деген түшүнүктүү анчейин баалабай, ал тургай, такыр эле пайдаланбай келебиз.

Башталгыч класстарда баланын энэ тилинен сабатын ачууда жана аны калыптандырууда жазуу ишкердигине үйрөтүү иши мындан бир канча жылдар мурда жарык көргөн Э.Бердибаев, Б.Рысбекова жана К.Сартбаевдин “Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасы” (Фрунзе 1978-ж.) жана Б.Рысбекованын “Алиппени окутууга карата методикалык көрсөтмө” (Фрунзе 1985-ж.), Ж.Энтериевдин “Окуу жана таза жазуу” (Ат-Башы кыштагы, 1989) аттуу эмгектеринде анын илимий-практикалык проблемалары бир топ деңгээлде чечилген. Орус методисти В.В.Воропкова да (Обучение грамоте и правописание в I-IV классах вспомогательной школы, М., 1995) окуучунун жазуу сабаттуулугун калыптандыруу боюнча баалуу пикирлерин айтканы бар.

Бирок, булардын баарында окуучунун жазуу маданияты жана анын элементтери (компоненттери) туурасында сөз болбайт.

Эгер жазуу маданияты жазууга коюлган бардык фонеткалык, орфографиялык, пунктуациялык жана стилдик талаптардын синтези (жыйындысы) болсо, анда ал өзүнө мунөздүү компоненттерден турат деген жыйынтык чыгарууга болот. Ошону менен бирге, методисттер окуучунун таза жазуусу жазуу сапатынын гана эмес, анын сабаттуулугунун да өзөгү катары караганы жөндүү. Анткени окуучунун жат жазуу жумушун баалоодо тамгалардын өз элементи менен бири-бири менен туура жалгашып, таза, “шурудай тизилип” жазылышы да эске алынбай койбайт.

Мында жазуун маданияты төмөндөгүүдөй талантарды алдына көт:

- жазуунун тазалыгы, кооздугу, сулуулугу;
- тамга элементтеринин туура сакталышы;
- тамгалардын бири-бири менен туура жалганып уланышы;
- тамгалардын бир ык менен жантайыңыз, жумуру тартылып, бирдей чондукта, аралыктары иреттүү орун алыши;
- фонетикалык, грамматикалык, пунктуациялык жана стилдик каталардын кетирилбөгендиги;
- тексттин ички тематикалык-композициялык табиятына жараша абзацтарды туура сактоо;
- текстке ат коюуда анын ички мазмунуна дал келиши.

Эскертуү: Буларга окуучунун даана, жакшы жуга турган, бир түрдөгү калемсапты колдонуусу да жазуунун сапаттуулугуна сөзсүз таасир этпей койбостуугун кошумчалоого болот.

Жогоруда айтылгандай, тамга элементтеринин туура сакталышы эң эле зарыл маселелерден экендигин мугалим өзгөчө эске алуусу зарыл. Анткени, окуучу кээде айрым, мисалы, д, ж, з, и, п, р, т, х, ы, ж.б. тамгаларын элементи менен жазбай, өзүнүн туура эмес адат болуп калаган “өздүк орфографиялык эрежелеринин” чегинен чыкпаган учурлар көп учурдайт. Мугалим буларды алгач ирет окуучуга эскертуү иретинде айтуусу керек, эгер кайра-кайра кайталай берген болсо, аларды катага катаары эсепке алса болот. Бул иштер окуучунун жазуу маданиятын калыптандырууга жасаган аракеттеринин дагы бири болуп калмакчы.

Жазылган иштин тазалыгын сактабай окуучу өзүнүн кетирген каталарын чеги жок эле ондой берүү адатын тыюуну да эске алуу керек. Анткени, кээде мындай фактылар окуучунун пайдасына чечилип, катага эсептөлинбей жүрө берет да, жазуу маданиятынын сапатынын төмөндүгүнө жол берилет.

Анча одоно болбосо да, тамгалардын бири-бирине жалганыш-ула-нуусун туура сактабаган учурларды башталгыч класстан тартып жоую илимий-практикалык жактан баалуу экендиги байкалган. Мунун өзү окуучунун жазуу ылдамдыгын калыптандырууда сөзсүз салымын кошмокчу.

Ошондуктан, мугалим окуучунун жазуу жумуштарын уюштурууда төмөндөгү учурларды: биринчилен, жазуу ылдамдыгына жалпы класс боюнча бир эле убакта бирдикте интерактивдүү түрдө иштөө менен жетишүүнү;

Экинчилен, окуучунун өз катасын өзү таба билүүсүн үйрөтүүчү, машиктыруучу жат жазуу жумуштары аркылуу камсыз кылууну;

Үчүнчүдөн, сапаттуу жазууга мугалимдин чексиз эле эскерте берүүсү менен эмес, окуучунун өз алдынча сезимдүү мамиле жасоосу аркылуу үйрөтүүнү эстен чыгарбоосу пайдалуу.

Ошондой эле мугалим окуучулардын жазуу маданиятын калыптан-дырууда, бири-бириинин ишине баа берүүгө да, элдик тарбия салттарына жарааша бири-бириинин мисалында тарбиялоого да көңүл бөлүүсү, мыкты жазылган иштердин класстык көрсөтмөлөрүн уюштуруусу, аларды үлгү катары пайдалануусу максатка ылайык келет.

Жазуу маданиятынын адам турмушундагы пайдасы тууралуу окуучуларга түшүндүрүү

Окуучулардын жазуу маданиятын көтөрүү үчүн мугалим анын адам турмушундагы мааниси кандай экендиги жөнүндөгү макал-лакап, уламыш-жомокторду айтып берүүсү да ашыктык кылбайт.

Мисалы, аны “**Манжалары жок чебер жазгыч**” деп аталган бир жомоктун мисалында көрөлү.

Илгери-илгери кооз, сулуу жазуу боюнча атагы алыска кеткен Төнүз аттуу бир адам болуптур. Аны падыша алтын сарайына чакыртып алат да, мечиттерине, чайканаларына, түрдүү мунараларына кооз-кооз сүрөттөрдү тарттырат, сулуу кылып жазууларды жаздырат. Падыша ал үчүн Төнүзге көп маяна берип, езүнөн алыс кетирбейт, башка эч кимге кызмат кылдыrbайт. Андан башка бардык сүрөтчү жана жазгычтарды кызматтан бошотот. Төнүздин жазган ажайып жазуулары жана керемет сүрөттөрү менен бул падышанын да атагы, даңазасы артат.

Мындаи абал Төнүзден башка сүрөтчүлөр менен жазгычтардын көчөде жумушсуз калышына алыш келет. Алар бул үчүн нааразы болушуп, айрымдары намысына чыдабай, Төнүздин “көзүн тазалоого” жумшашат. Бир күнү алар каракчыларды жалдап, Төнүздин “көзүн тазалоого” жумшашат. Бирок, ушунчалык чебер сүрөтчүнү, устмат жазгычты өлтүрүүгө колдору барбайт да, каракчылар анын эки колунун тең манжаларын бүтүндөй кесип салышат. Манжаларынан ажыраган бул мунжуну падыша көрөт да, “эми мындан ары сенин керегин болбой калды” деп сарайынан чыгарып таштайт. Мунжуга айланган кечэеки даңазалуу Төнүз эми эмне кыларын билбейт, үй-булесүн канттип багуунун жолун таппай, шаар ичинде кантып калат.

Сүрөтчүлүк менен жазгычтыктан башка эч нерсе колунан келбей турганына, ансыз ал бир үзүм нан да таба албастыгына көзү жетет. Ал ошондо, кантсé да, баятыдай чебер жазууга манжасы жок каруу жилигин көндүрүүнүн аракетин жасайт. Калемин каруу жилигине байлатып алыш, жазууга көнүгө баштайт. Адегенде кайра баятыдай кооз жазуудан калдым деп, кайгырып, көзүнүн жашын көлдөтөт. Бирок бар күчү менен эркин

жумшап, каруу жилигине таңып байлаган калем менен жазууга чындал машыгат. Көшөрүп кылган аракети текке кетпейт. Жазган жазуулары, тарткан сүрөттөрү мурдагыдан да кооз болуп чыга келет.

Тениз, качан, өзүнө-өзү ишенгенде, баягыдан да кооз тамгаларды көшөрө тизип кат жазат падышага. Падыша ушунчалык кооз тамгалар менен жазылган катты таң кала окыйт да, бул жазгычтын тезинен өзүнө келүүсүн өтүнүп, жигиттерин жөнөтөт.

Көп етпөй эле, падышанын алдына манжалары жок, каруу жилигине калеми байланган баягы өзүнүн жазгычы алынып келет. Падышы аны көрүп, чеберчилигине башын ийип, Тенизди кайрадан өз сарайына кызматка алат. Анын манжаларын кестирген ичи арам сүрөтчүлөр менен жазгычтарды орго салдырат. Тениз мурдагыдан да кооз сүрөттөрдү тартып, кооздоп жазып, “манжасы жок чебер жазгыч” катары даңазасы мурдагыдан да артыптыр...

Мугалим бул уламышты айтып берген соң:

- 1) Көрдүнөрбү, балдар, кооз, таза сулуу, чебер жазуунун адам учун кандай пайдасы бар экен?
- 2) Тениз ал учун кандай аракеттерди жасаптыр?
- 3) Силер өз кол жазмаңарды кооз, сулуу, катасыз жана таза деп ойлойсундарбы?
- 4) Тениздей кооз, сулуу жазуу үчүн сiler кандай аракет жасай алар элнер? – деген сыйктуу *проблемалуу жагдайларда интерактивдүү аң-гемелешүүлөрдү жүргүзсө да болот.*

Демек, окуучунун жазуу маданиятын калыптандырууга, жогоруда айтылгандар сыйктуу, уюштуруу мүнөзүндөгү жана илимий-методикалык жумуштар мугалимдин күндөлүк аткарылуучу иш-аракеттеринин негизгилеринен болуп калганда гана жетишүүгө болот.

Окуучуларды жат жазуу ишине даярдоодогу конүгүү иштери

1. Сөздөрдү толуктап жаз:

китеп тере...

деп... кой...

пар... кү...

2. Сөздөрдүн окиши маанилерин тап:

бала-бөлөк таттуу...

жакшы—... айт...

абышка—...

3. Сөздөрдүн каршы маанилерин жаз:

чоң-кичине өйдө

улуу—... семиз—...

жакшы—... ак—...

4. Үндүн узундугуна карата сөздөрдү айырмалап жаз:

эр-ээр уз—...

жан—... тек—...

ук—... жан—...

3. Сөздөн жаңы сөз таап жаз:

Балаты

Китеңтер

4. Мында кандай сөз бар?

Клети, казга, батук

5. Мындан кандай сөз түзүгө болот?

т.л. а.а.а. К.Г.Ч.К.Н. Ө.Н.Ү.

6. Сүйлемдордү толукта:

Мен мектепке...

Сабак саат 8 де...

Биз кино...

7. Бул сөздөрден сүйлем түз:

Мен, мектеп, кел,

Саат, 8, сабак, башта.

8. Макалдарды толукта:

Жакшы кыз... кундуз,

Жакшы уул... жылдыз (жакадагы, көктөгү)

Жакшыга... сөз

Жаманга... сөз (бир, мин)

9. Бул сүйлемдордүн кайсынысы туура түзүлгөн?

а) Биздин айыбызы-Токтогул көчөсү.

б) Биз Токтогул көчөсүндө жашайбыз.

10. Бул сүйлемдү кантин оңдоң жазса болот?

Сен мектеп барабы?

Аскардын менин досум.

11. Сүйлемдөгү алды сыйылган сөздөрдүн маанилерин түшүндүр.

Айгүл таекеси менен таятасы келгенине аябай сүйүндү.

Биз музейден белгүрүк көрдүк.

12. Сөздөргө мүчөлөрдү туура улантып жаз:

мектеп+га= досум+нын=

жол+ге= тоо+дан=

13. Сөздөрдү көптүктүү билдиригендей өзгөртүп жаз.

бала-балдар таш-...

казу-... дубал-...

14. Бир тамгадан созду өзгөртүп жаз.

аз-... жаз-...

каз-... дарак-...

15. Буюмдардын кимдикى экендигин сүйлем түзүп айт.

көйнөк, байпак

батынке тиш жуугуч

16. Сүйлемдөрдү тууралап жаз.

Үйдүн козусу меереп турат,

Эчкинин кулуну маарады,

Карышкырдын мамалагы сайрады.

17. Балдар иши тиура аткарыштыбы?

Асанбек айры менен чөп чапты.

Бекташ радиодон жаңы фильмди көрдү.

Кемел музейге барып, аюу, маймыл жана илбирсти биринчи ирет көрдү.

18. Сүйлемдөгү сөздөр таза кыргызча айтылдыбы?

Эсенбек школго эрте келди?

Бүгүн понедельник эмес, экинчи күн.

Максат мага кечинде звонить этти.

19. Калтырылган тамгаларды коюп, сөздөрдү толуктап жаз:

Биш...к ша...ры,

А...а То... а...ты

Кыр...з ком...зу ша...шып угуда...

20. Кубанганда бул сүйлемдөдүн кайсынысы айтылат?

Кооз жер.

Эх, кандай кооз жер!

21. Екунгөндө бул сүйлемдордүн кайсынысы айтыла?

Кечигип калдым.

Кап, кечигип калдым!

22. Сурганда бул сүйлемдордүн кайсынысы айтылат?

Бүгүн saat 5te кино башталат.

Бүгүн saat 5 te кино башталабы?

23. Көп чекиттін ордуна кайсы сөздү коюуга болот?

Автобус келип токтоду.

Алмаз... минди.)аялдамага, ээрge, бутакка, айга)

24. Сүйлемдүн аягы кантіп аяктайт?

Балдар сабактан тараш...

Гүлай чачын тара...

25. Сүйлемде ой туура айтылдыбы?

Әтүкчү автобусту тез айдады.

Айдоочу өтүктү жакшы тикти.

26. Бул сөздөр муундарга кантіп белүнөт?

комуз, тоолор

коен, тыылын

27. Булар муундарга белүнебү?

шаар, суу

тоо каш

28. Булардын ичинде заттын атын билдирген сөздөр кайсылар?

ак, жашыл, алма, кел, казан, кайың, отур, ёсту, парта, калпак.

29. Булардын ичинде заттын санын билдирген сөздөр кайсылар?

дептер, таза, үй, кирпич, жаңы, тумак, щетка, кымбат, кызыл, сары.

30. Булардын ичинен жандуу заттары кайсылар?

адам, кийим, кымыз, жылкы, тоң эне, жайллоо, булак, балдар, кыздар, оюн, тоо, бебек, кулун.

31. Жансыз заттардын атын белүп айт.

Музоо, машина, айдоочу, айран, кымыздык, ышкын, мышык, короз, чөп, чаң, аска, улак, элечек.

32. Кыймыл-аракетті билгизген сөздөрдү айт.

айт, мына, тез, отур, кел, кайда, эртең менен, тур, ойгон, азыр, даярдап, тамактан, чач, тара.

33. Булардын кайсынысы туура?

Саат 12 болду.

Саат 11ден 60 мунөт өттү.

34. Сылык түрдө кайрылууда сөздөр кандайча айтылат?

Бер-берициз эс ал...

ал-... жүр...

тур-... ич...

35. Бул сөздөрдү туура өзгөртүп жаз.

суу-суудай, суучул, сууда...

тоо-...

شاар-...

айыл-...

36. Бул сөздөргө мүчөлөрдү туура улаи жаз:

Мен иштейм (иштеймин)

Сен...

Сиз...

Ал...

Окуучуларды жат жазуу жумуштарына даярдоодо окуу-жазуу ишкердигин калыптандыруунун ритмикалык ыкмалары

Башталгыч класстарда окуучулардын жазуу-оозеки машигууларын активдештириүүдө машыгуулардын өзгөчө бир түрү - ритмикалык көнүгүүлөрдүн кызматы чоң. Анткени, 2-класста алиге, шар, сезимдүү окууга үйрөнө элек окуучунун окуу ылдамдыгын өстүрүү - ритмикалык окуусуз ишке ашышы кыйынга турат. Ошол сыйктуу, окуучуну жазуу ылдамдыгына туруктуу көнүктүрүүдө да ритмикалык жазуу сөзсүз жардамга келмекчи.

Ал учун, адегенде, кыргыз тилиндеги муундук структурага ылайык, активдүү колдонулуучу сөздөрдүн ритмикалык моделин аныктоо, ошого ылайык ритмикалык көнүгүүлөрдүн топтомун гана эмес, бирдиктүү системасын түзүү максатка ылайыктуу.

Кыргыз башталгыч класстарында окуучулардын ритмикалык угуу жөндөмүн (слухун) текшерүү, аны калыптандыруучу мүнөздөгү иш-аракеттер атайын жүргүзүлбөйт. Антсе да, 1-класстын “Алиппе”, 2-3-4-класстардын “Кыргыз тили” окуу китеңтеринде муундук структура, анын түрлөрү (ачык, жабык, туюк) менен тааныштыруу жана ага көнүктүрүүчү иш-аракеттер жүргүзүлөт. Бирок, булар дагы ритмикалык окуу жана жазуу деген түшүнүккө толук дал келбейт. Андагы тапшырмалар сөздөрдү ички ыргагына (“музыкасына”) жараша муунга бөлүп окуу жана жазуу, анын түрлөрү тууралуу маалыматтарга ээ кылууну гана көздөйт.

Ошондуктан, ритмикалык көнүгүүлөрдүн системасын түзүү, аны окуучулардын жазуу жана окуу ылдамдыгына ээ кылуудагы кызматын аныктоо актуалдуу маселе болуп чыга келет.

Орус тилин окутууда окуучулар учун ритмикалык көнүгүүлөрдүн системасын түзүп, аны окуу процессинде колдонуунун жолдорун иштеп чыккан окумуштуу-методист Г.М.Богомазовдун иш-тажрыйбасына көз жүгүртсөк, мындай ишкер аракеттердин кыргыз тилин окутууда да энэ эле зарыл экендигине ынанабыз. Ал иштеген П.Ламумба атындагы Достук университетинин орус тили кафедрасында орус тилинде бир эле ритмикалык моделге (мисалы, ТАТА) ылайык 2380 сөз бар экендигин аныкташкан. А кыргыз тилинде мындай сөздөрдүн ритмикалык механизмине жараша минимумдарды түзүү турасындагы илимий-изилдөө иштери алигүнчө жүргүзүлө элек экендиги ойлондурбай койбойт.

Андыктан, окуучулардын эне тилиндеги активдүү иш-аракетин өркүндөттүү максатында ритмикалык көнүгүүлөрдүн системасын түзүү, аны кыргыз тили сабагында колдонуунун жол-жоболорун иштеп чыгуу зарыл милдеттерден.

Ритмикалык көнүгүүлөрдүн системалуу топтомун түзүүдө өз алдынча методикалык принциптерди, т.а. “фонетикалык, артикуляциялык, татаалдык” (Г.М.Богомазов, журнал “Русский язык за рубежом”, -М., 1975, № 1, 40-41-б.б.) жана да морфологиялык принциптерди эске алабыз, т.а. тилдеги сөздөр баары эле бирдей ритмикалык бирдикте түзүлбөйт, же бирдиктүү муундук структурада болбайт.

Чындыгында, сөздөр: биринчиден, ачык, жабык жана туюк муундардын структурасында түзүлөт.

Экинчиден, сөздөрдөгү муундар жумшак жана каткалаң үнсүз-дөрдүн бири-бири менен айкалышы жана каршылаши аркылуу жалганат.

Үчүнчүдөн, сөз мүчелерүндөгү үндүүлөр унгудагы жоон жана ичке үндүүлөргө жараша сингармонияга ээ болот.

Төртүнчүдөн, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн муундук структурасы ритмикалык жактан жөнөкөйдөн татаалга карата түзүлөт (мунун ичинде, орус тилинен кирген сөздөрдүн муундук структурасы өзүндөй сакталат).

Демек, ритмикалык көнүгүлөрдү түзүүдө жана алар менен 2-3-4-класстарда кыргыз тилин окутууда муун жана анын түрлөрү, ташымал өңдүү темаларды оттүүдө жана да, деги эле, окуучулардын оозеки-жазуу жумуштарын жүргүзүүдө бул айтылгандар сезсүз эске алынат.

Ритмикалык көнүгүүлөр менен мугалим кантит иштейт? Сөзду ошол туурасында уланталы.

Ритмикалык көнүгүүлөр менен иштөө эч кандай чоочун жумуш эмес. Ритмикалык жазуу ыкмасын мугалимдер 1-класстан баштап эле колдоно башташат. Анткени, сөздү шар окуу, андан соң туура жана тез жазуу ыкмасына көнүктүрүүдө - ал өз алдынча методикалык принцип катары эске алынат. Ошондуктан, ритмикалык көнүгүү кыргыз тили мугалимдеринин ар күнкү аткаруучу иш-аракеттеринин бири болорун көнүлдөн чыгарбашыбыз керек.

Ал эмнеден билинет?

1) Жазууда тамганы абада жаздырып, мугалим баланын каллиграфиялык сабаттуулугун калыптандырат;

2) Ошол эле учурда мугалим жалпы класс боюнча тамгаларды абада бирдей убакытта тынымысыз жаздыруу менен, баланын тез жазуусун калыптандырат;

3) Ошол эле ташымалды деңгерге бирдей учурда (хор менен) жаздыруу аркылуу да тез жазуу маданиятына көнүктүрөт.

Эми, ири алдыда, кыргыз тилиндеги уңгу сөздөрдүн муундук түзүлүшүнүн моделин тактап алалы. Белгилүү окумуштуу, түрколог, профессор К.Дыйканов бул маселеге мурда эле кайрылып, өзүнүн “Кыргыз

тилинин таблицилары” аттуу жогорку окуу жайлар үчүн окуу китебинде кыргыз тилиндеги муундук структура туурасында төмөндөгүлөрдү келтириет.

А чындыгында, кыргыз тилиндеги мындай муундук түзүлүштүн түрлөрү алда канча көп, аларды талдай көлсек, төмөндөгүчө типтүү мөделге ээ болов элек.

Муундук көнүгүүлөрдүн мөдөлдөри

1-мөдөль. Ачык муундуу унгу сөздөр, тактап айтканда, а-та тибиндеги сөздөр (Эскертуу: мындан ары -а-, белгиси үндүү, т белгиси үнсүздү түонтат).

Мисалы, а-та, о-то, о-бо, о-ро, ё-ре...

2-мөдөль. Жабык муундуу -ат- тибиндеги унгу сөздөр, мисалы, ат, от, эт, ит, уй, үй, ай, ой, ир, ор, ер, ур, үр...

3-мөдөль. Ачык эки муундуу -та-та түрүндөгү сөздөр, мисалы, ча-ка, та-ка, те-ке, чү-кө, ту-кө, са-ры, да-ры...

4-мөдөль. Туюк муундуу -тат- түрүндөгү сөздөр, мисалы, кат, кут, гүл, күл, беш, баш, чач, чеч...

5-мөдөль. Жабык муундуу -атт- тибиндеги сөздөр, мисалы, эрк, ырк, арс, ёрт, арт...

6-мөдөль. Туюк эки муундуу -тат-тат тибиндеги сөздөр, мисалы, жар-дам, бат-как, сек-сен, кыр-гыз...

7-мөдөль. Биринчиси ачык, экинчиси туюк муундуу -та-тат тибиндеги сөздөр, мисалы, кө-чөт, жа-рык, ка-рык, та-рак, жү-рөк...

8-мөдөль. Биринчиси жабык, экинчиси туюк муундуу -ат-тат тибиндеги сөздөр, мисалы, ар-кан, ор-хон, үр-түк, эр-дик, ёр-дөк, ар-кар....

9-мөдөль. Биринчиси жабык, экинчиси ачык муундуу ат-та тибиндеги сөздөр, мисалы, ус-та, ас-та, ёз-го, ар-ка...

10-мөдөль. Биринчиси ачык, экинчиси туюк муундуу ат-тат тибиндеги сөздөр, мисалы, а-рыз, о-рус, ё-руш, у-руш, у-кук, о-рук...

11-мөдөль. Созулма үндүүлөрдөн түзүлгөн аа тибиндеги бир муундуу сөздөр, мисалы, аа, оо, уу, үү, ёё, ээ...

12-мөдөль. Созулма үндүүлөр катышкан жабык бир муундуу аат тибиндегилер, мисалы, ээр, оор, ууз, ооз...

13-мөдөль. Созулма үндүүлөр катышкан ачык бир муундуу таа тибиндегилер, мисалы, баа, таа, мaa, жаа...

14-мөдөль. а-таа тибиндегилер, мисалы, та-лаа, ка-лаа, жа-буу, су-луу, ка-туу, та-туу...

15-мөдөль. таат тибиндегилер, мисалы, saat, жаат, жаан, таан, муун, жүүн...

16-модель. таа-таа тибиндегилер, мисалы, суу-луу, туу-луу, баалуу, күү-лүү...

17-модель. таат-тат тибиндегилер, мисалы, туур-дук, соор-дук, жаан-чыл, баам-чыл...

18-модель. тат-таа тибиндегилер, мисалы, тат-туу, шат-туу, куттуу, бут-туу, жун-дүү, сүт-түү...

19-модель. ат-таа тибиндегилер, мисалы, үн-дүү, эн-дүү, уч-туу, ёч-түү...

20-модель. аат-таа тибиндегилер, мисалы, уул-дуу, ээр-дүү...

21-модель. татт тибиндеги бир муундуу сөздөр, мисалы, салт, жалт, курт, курт, керг, торг...

22-модель. ттат тибиндеги (сырттан келген) бир муундуу сөздөр, мисалы, кран, трос, крос...

23-модель. ттатт тибиндеги (сырттан келген) бир муундуу сөздөр, мисалы, спорт, класс...

24-модель. тат-та-та тибиндеги үч муундуу сөздөр, мисалы, кат-тама, жат-та-ма, кез-де-ме, көз-дө-мө...

25-модель. а-та-та тибиндеги үч муундуу сөздөр, мисалы, о-ро-мо, у-ра-ма, а-ра-ла, ө-гө-лө, о-бо-ло...

26-модель. та-та-та тибиндеги үч муундуу сөздөр, мисалы, бу-рама, кү-бү-рө, су-ра-ма, ку-ра-ма, жа-бы-ра

27-модель. а-тат-тат тибиндеги сөздөр, мисалы, А-сан-бай, Ү-сен-бай, А-сан-бск, Э-сен-бек...

28-модель. та-тат-тат тибиндеги үч муундуу сөздөр, мисалы, та-быш-мак, жа-шын-мак, Са-дыр-бек, Ай-дар-бек...

29-модель. та-татт тибиндеги орус тилинен кирген сөздөр, мисалы, по-езд (по-йезд)

30-модель. татт-татт тибиндеги орус тилинен кирген сөздөр, мисалы, разъ-езд (раз-йезд), подъ-йезд (под-йезд)

Эскертуү: Сырттан кирген эле эмес, төл сөздөрүбүздү дагы да талдап келсек, муундук түзүлүштүн моделдери мындан да көбөйө бермек. Аы мугалим өз окуучулары менен иш жүзүндө дагы да издел, таал келүүгө тапшырма берип, байытга берсе болот.

Мындаи муундук түзүлүштөрдү эсепке алыш иш жүргүзүүнүн мугалим жана окуучулар учун кандай мааниси бар?

Албетте, мааниси чоң мааниси бар:

1) Окуучулар сөздөргө муундук-тыбыштык анализ-синтез жургүзүүгө машыктырылат;

2) Сөздөрдү ички ритм, рифмасына ылайык тез, шар, көркүү окуп жана жазууга үйрөтөт;

3) Булардын натыйжасында, сөзгө талдоо жүргүзүү боюнча фонематикалык угуу жөндөмүн (слухун) бекемдейт;

4) Кеп маданиятына, анын ичинен туура, так жазууга жана көркүү сүйлөөгө жатыктырат;

5) Ички жана сырткы уйкаштыктрына жараша сөздөрдү таап айттуу жана жазуу менен чыгармачылыкка бағыттайт;

6) Сөздүк корун байытат, байланыштуу кебин ёстурет.

Эскертуу: Мугалим мындай сөздөр менен ритмикалык көнүгүүлөрдү иштөөдө 1-2-класстарда сөздү муундап айттууга жана окууга үйрөтүүдө ар бир муунду бир иреттен алакан чабуу менен белгилеп иштөө да талапка ылайык.

Мисалы, **Көз** деген сөз бир муундуу, демек, бул сөздү айтканда бир ирет алакан чабылат,

Ки-теп-эки муун, эки ирет алакан чабылат,

Ба-ла-пан-үч муун, уч ирет алакан чабылат. ж.б.

Сабаттуу жазууга үйрөтүүчү ритмикалык көнүгүүлөрдүн топтому

1-көнүгүү: а-га, о-бо, э-же, ы-гы, ө-зы, ү-кү, и-чи, и-зи...

2-көнүгүү: ба-ла, то-ло, бу-гу, ке-не, бө-лө, би-ри, кү-лү, бы-жы...

3-көнүгүү: суу, баа, боо, буу, түү, бээ, төө, күү, жоо, уук, ээк, оор

4-көнүгүү: та-лаа, са-наа, ка-лаа, то-гоо, су-луу, бү-лөө, жы-луу, көнүү, бу-роо, су-роо, ка-роо, таа-ны.

5-көнүгүү: баа-луу, суу-луу, күү-лүү, төө-лүү, бээ-лүү, тоо-луу.

6-көнүгүү: ба-ла-луу, ко-роо-луу, та-лаа-луу, кө-нү-гүү, ти-ри-гүү, ма-шы-гуу, жа-шы-руу, таа-ны-шуу, та-шы-мал.

7-көнүгүү: уу-ру, оо-ру, жуу-ру, таа-ры, аа-ры, баа-ры, кaa-ры, сууну, суу-ру, куу-ру, күү-ну, жаа-ны, жаа-гы.

8-көнүгүү: а-та, э-не, ба-ла, ча-ка, ма-га, са-га, а-ны, му-ну, мы-на.

9-көнүгүү: ат, от ут, ит, эт, ык, ук, ок, ак, из, аз, өз, уз, ай, ой, ий, ыр, ар, оп, ур.

10-көнүгүү: ок-то, ук-та, өк-че, ус-та, үз-бө, ий-не, үй-лө, ой-ло, ий-ле, эз-бе, из-де, ук-ту, ут-ту.

11-көнүгүү: ук-та-ба, от-то-бо, ат-та-ба, өк-че-бө, ак-ча-луу, ас-ка-луу, Ар-ча-лы, Ал-ча-лы.

12-көнүгүү: арт-ка, арт-та, эрк-түү, өрт-түү.

13-көнүгүү: а-я, о-е, у-я.

14-көнүгүү: а-юу, то-юу, чи-е, кы-юу, са-юу, жо-юу, ба-юу, сы-я, кы-я, мы-ео, ки-ет, у-ял, у-юк, ту-юк.

15-көнүгүү: сы-як-туу, ту-як-туу, у-ят-туу, кы-ял-кеч.

16-көнүгүү: бат, ат, топ, сен, мен, күл, гүл, күн, түн, кат, жет, мол, көл, кыт, тыт, кут, бут, кит, тик.

17-көнүгүү: бат-как, тап-так, топ-том, сек-сен, мен-дик, күл-гүн, түн-дүк, кет-мен, жет-пес, мөл-мөл, көл-чүк, кыт-мыр, кут-ман, буч-как, кеттик, жет-тик, маж-бур, мук-таж.

18-көнүгүү: та-бак, са-бак, ар-дак, ер-дек, үр-түк, эр-дик, ол-пок, ул-пак.

19-көнүгүү: бак-ча, тек-че, чак-ча, күч-тө, бут-та, кол-до, жат-та, тап-та, ат-па, кат-па, күт-пө, кеч-те, чеч-пе, өз-гө, көз-гө, жыт-та, кыс-ка.

20-көнүгүү: о-рун-дук, кө-рун-дүк, жал-бы-рак, кал-ты-рак, жал-ты-рак, дөң-гө-лөк, күл-кү-чү, сү-йүн-чү.

21-көнүгүү: төрт, бөрк, барк, жалт, курт, тарт, жарк, салт, түрп, кырт, карт, жырт, силк, стол, спорт, торт.

22-көнүгүү: көрк-түү, салт-туу, жырт-кыч, тарт-кыч, курт-кү, курт-туу.

23-көнүгүү: саат, жаат, жаак, жээк, тээк, сээп, суук, жөөк, сөөк, таар, баар, туур, куур, коон, жоон, бөөн, чээн, жээн, зээн, муун.

24-көнүгүү: мей-ман-дар, жар-дам-даш, кап-кан-дар, тап-кан-дар, ку-рул-тай, кап-чы-гай.

25-көнүгүү: а-йыл, жа-йыл, бы-йыл, кы-йын, би-йик, бу-юк, сү-йүн, кү-йүн, тү-йүн, ка-йыл, ма-йор.

26-көнүгүү: по-езд, съ-езд, разъ-езд, подъ-езд.

Баяндама, анын типтери, түрлөрү жана баяндама жазуу жолдору

Баяндама деген эмне жана анын максаты кандай?

Мектеп практикасында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын ичинде жат жазуу жумуштарынан кийин эле көбүрөөк жазылуучу түрү – бил баяндама болуп саналат. Анын мындан мааниси – окуучуларды дил баян жазууга машыктыруучу каражат экендигинен улам айрыкча экендиги талашсыз. Бирок анын мындан ролу анча байкалбай, программанын талаптарына жараша гана аткарылуучу иш сыңары көрүнгөнү – мектеп мугалимдеринин көпчулугү баяндаманын максат-милдеттерин анча баала-багандыгынан болуп келаткан сыйктанат.

Баяндама балдардын жаш курак өзгөчөлүгүнө, ал гана эмес, тил сабагы менен адабият сабактарынын баланын кебин өстүрүүдөгү бирдей максаттарына жараша аткарыла турган иш формасы катары да бааланат. Анткени балдар тил сабагынан тилдик каражаттарды жазуу жана оозеки кебинде туура, так, таза жана логикалуу пайдалана билүүгө ўйреткөн болсо, адабият сабагы болсо, окуяны логикалык түрдө уланмалуулукта баяндай алуу, көрүнүштү образдуу бере билүү, адамдын ички дүйнөсүн ача билүү сыйктуу иш-аракеттерди аткарууга машыктырса, мына ошол экөөнү эми органикалык түрдө байланышта ишке ашыруу – дал ушул баяндама жазуу ишине жүктөлгөндүгү илимий-методикалык жактан эң максаттуу болору талашсыз.

Мына ушундан улам, окуяны, көрүнүштү логикалык түрдө баяндап жазуу максатынан улам бил жазуу иши баяндама деп аталғаны жөндүү. Баяндаманын максат-милдеттерине жараша иш жүргүзүлбөгөндүгүнөн улам ал үчүн тексттердин да түш келди тандалгандыгы байкалат. Аныктан мугалимдер баяндама жаздырууда текст тандоо ишине айрыкча маани берүүсүнүн зарылдыгын айта кетүүнү туура көрүп отурабыз.

Дагы бир айта кетүүчү сөз – баяндама жазууда мугалимдер тексттин мазмунун окуучулар кайталап жазуусуна гана маани беришет. Ошондон улам да окуучулар баяндама жазууда окулган тексттин мазмунун түшүнүп калууга гана ашыгышат. Албетте, ал туура, бирок алар негизги эки иш-аракетти, тактап айтканда, текстти өзгөртүп түзүү жана текстти өркүндөтүп кайра кантап жаңы текст түзүү керектиги тууралуу негизги ойду көнүлдүн сыртында калтырышат.

Демек, бил айтылган ойдун негизинде, баяндама жазуунун алдында үч негизги максат жатат, алардын биринчиси – тексттин мазмунун кайталап жазуу, экинчиси – текстти өзгөртүп кайра түзүү жана үчүнчүсү – текстти өркүндөтүп кайра түзүү.

Ушундан улам баяндама ишине анча маани берилбей, көңүлсүз аткарылган иш катары тажатмалуулукка айланган учурлар да кездешет. Натыйжада, анын түпкү максаты болгон – дил баянга окуучуну даярдоо, көнүктүрүү, машыктыруу, окуучунун тил каражаттарын жазуу кебинде колдоно билүү ишмердигин өнүктүрүү иши унутта калат.

Баяндама учун тексттер кантип тандалат?

Баяндаманын өзгөчөлүктөрүнүн бири анын адабий чыгармачылыкка көнүктүрүү өбелгөлерүнүн бири экендинен улам, ал үчүн текст тандоодо мына булар көңүлгө алышууга тийиш:

1) Тексттердин тематикасынын көп түрдүүлүгү, ал – жазуу иши болобу, оозеки иши болобу, балдардын ар түрдүү тематикада сүйлөө кебин өстүрүүгө кызмат кылат;

2) Тексттердин кептин функционалдык түрлөрүнө шайкеш талда-ныши, ал балдардын окуяны ырааттуу баяндай алуусуна, көрүнүштү жеткиликтүү сүрөттөй билүүсүнө жана өзүнүн ою, кыялын туура бере алуусуна даярдоо жана ага машыктырууга алыш келет;

3) Тексттерди тандаганда анын стилдеринин да эске алышынышы, анткени баяндама жазууда окуучулардын көркөм ой жүгүртүүсү үчүн көркөм стиль, учурдун проблемалары боюнча туура ой жүгүртүүсү үчүн публицистикалык стилдеги тексттердин жана да ой жүгүртүүнүн так-тыгына машыктырар илимий стилдеги тексттердин тандалышы айрыкча зарыл;

4) Баяндама, кебүнчө, тил сабагында аткарылгандыктан, кептин каражаты болгон грамматикалык категориялардын да тексттеги катышын эске алуу, ал каражаттарды колдонуп, кептин кайсы бир стилине же түрүнө ылайык жазуу-оозеки жумуштарын жүргүзүүгө машыктыруу жүргүзүлөрү унутта калбоосу зарыл.

Жалпысынан алганда, баяндаманын өзөгүн – окуучунун кебин өстүрүү болгондуктан, анда баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү сыйктуу кептин түрлөрү, көркөм, публицистикалык жана илимий сыйктуу стилдери жана сабаттуу болууга кызмат кылар грамматикалык зарыл категориялар түзөт.

Баяндаманын негизги типтери кайсылар?

Дагы бир белгилей турган нерсе, баяндама жазууда мугалим сунуштаган текст негизги материал болуп саналат, ошондуктан баяндаманы автору окуучу болбайт. Окуучунун мындагы максаты – мугалим сунуштаган тексттин мазмунун кайталап жазуу, текстти мазмундук-структуралык жактан өзгөртүп жазуу же өркүндөтүп кайра түзүү болуп калат. Ошону менен катар, баяндама жазууда текст гана эмес, сүрөт да

сунушталат. Демек, мында сүрөт боюнча баяндама жазылат. Андагы көрүнүш эмне жөнүндө экендиги, кандай ой айтылгандыгы ирети менен баяндалат. Андыйтан баяндама жазууда үч нерсе: текст, сүрөт жана жандуу жаратылыш пайдаланылат. Алар текст менен жазылуучу жана сүрөт менен жазылуучу баяндама болуп жалпысынан экиге болунет.

Ушундай табиятына жарааша баяндама жазууда анын иреттүү болуусу үчүн атайын план түзүлүшү да ыктымал. Планда окуянын башталышы, негизги учурлары жана жыйынтыкталышы берилиши менен, окуучунун да сүйлөө жазуу ишмердигин иреттүүлүккө салууга машыктырары шексиз.

Баяндама жазууда кептин түрлөрүнүн жана стилдердин эске алыныши

Баяндама жазууда балдардын курактык өзгөчөлүктөрү айрыкча эске алынуусу зарыл, ошондуктан, текст тандоодо андагы кептин түрлөрү менен стилдери жана тематикалары тууралуу ойлонууга туура келет.

Мисалы, 2-3-класстарда баяндама жаздырууда кептин баяндоо түрү тандалса, 4-5-класстарда кептин сүрөттөө түрү, ал эми 6-7-8-класстарда кептин ой жүгүртүү түрү басымдуу болусу ыктымал, анткени бул класстарда балдардын кеби, ой жүргүртүүсү бара-бара өнүгүп келаткан мезгил болору талашсыз. Ошону менен бирге, 2-4-класстарда тексттин публицистикалык стилиндеги, т.а. баланын күнделүк жашоотиричилигине жакын мазмундагы маданий темадагы тексттер ылайык келсе, 5-6-класстарда адамды, көрүнүштү же табиятты сүрөттөп сүйлөп жана жазып бере алар, адабият сабагы менен байланышкан көркөм-адабий стилдеги тексттер көбүрөөк пайдаланылыши мүмкүн. Ал эми ой жүгүртүүсү, кыялдануусу ёскулөң болуп калган куракта ой жүгүртүү түрүндөгү илимий стилдеги тексттер ылайык келери шексиз.

Муну менен катар эле, баяндама үчүн текст тандоодо анын тематикасы айрыкча ролду ойноосу тийиши. Анткени баяндама үчүн ар түрдүү эле текст ар кайсы курактагы балдарга сунушталада бербейт. Андай болсо, алар кандай тандалат: 2-4-класстардагы окуучуларга балдардын турмушунан алынган окуялуу, кызыктуу, структурасы жөнөкөй, баланын окуу, тиричиликтик жана маданий темалардагы тексттер ылайык келмекчи; 5-6-класстарга адамдын жүрүм-турумун, адептик-ыймандык маселелерди камтыган, ички дүйнөсүн, ар кандай сапаттарын, балдардын күнделүк турмушун чагылдырып, коомдук турмушка катышууга чакырган, табиятты коргоого, ага туура мамиле жасоого көнүктүрөр сюжеттүү тексттер болсо ылайык болору шексиз; 7-8-класстарга коомдук турмуштун түрдүү көрүнүштөрүн камтыган, адамдын коомдогу ордун чагылдырган, адамдын турмуштагы эрдиктерин баяндоо менен, алардын келечине үлгү болор, эл-жерди сүйүүгө үндөп, патриоттук сезим-туюунун

өстүрөр, дүйнөлүк окуялар менен тааныштырап, маданий-коомдук маселелерди камтыган тексттер болсо максатка ылайык келмек.

Эмне үчүн 2-8-класстарда гана баяндама жазуу тууралуу кеп болуп отурат? Анткени баяндама жазуу 9-класстардан тартып дил баян жазууга алмашат жана дил баян окуучунун буга чейинки ишин улантып, адабий чыгармачылыкка машыктырууну активдештиреет. Ошондуктан 8-9-класстарда баяндаманын жаңы тиби – дил баяндын элементтин камтыган баяндама жазууга киришилет.

Ушундай мүнөзүнө жараша баяндама жазуунун мазмуну улам татаалдап, көлөмү кеңейип, сөздүк составы байып жүрүп отурат.

Баяндаманын жанрык тибине жараша иштөө жолдору кандай?

Кара сөз түрүндөгү баяндама

Баяндаманын бул түрү – мектеп практикасында дайыма практикаланып келаткан түрү болуп саналат. Аңдыктан аны өткөрүү ыкмалары, жолдору ар бир мугалимге белгилүү. Анын үстүнө, кара сөз түрүндөгү баяндама демейдеги көнгөн ыкма менен жазылат жана мугалимге гана эмес, окуучуларга да женил. Мугалимдин окуп берүүсүндө уккан кара сөз түрүндөгү текст жанрына жараша өзгөртүлбөгөн боюнча жазылат.

Ушундай мүнөзүнө жараша баяндаманын бул жанрык түрүн кара сөз түрүндөгү баяндама деп атоого болот. Кара сөз түрүндөгү баяндамаларды жазууда кептин түрүнө жана кептин стилдерине жараша тексттер тандалат. Мунун езү балдарга кептин кайсы гана стилдери болсо да, ой жүгүртүп иштөөсүнө багыт берет жана ага үйрөтүүнү көздөйт.

Төмөнде кептин үч стилинде, тактап айтканда, көркөм, публицистикалык жана илимий стилдерге кирген үч текст мисалга алынды.

Кептин көркөм стилине мисал келтирели.

Сүйлөбөс кыз

Откөн заманда бир хан болуптур, анын кеңеш бергич мыкты вазири бар экен. Хан да, вазири да бала көрбөй, көпкө чейин зарлап жүрүшту. Бир жылы хандын аялы эркек, вазирдин аялы кыз төрөдү. Бой жетип чоңойгондо ата-энелери экөөнү үйлөнтүп коюшту. Хандын уулу Мээнетбек акылы тайкы, шайкелең, вазирдин кызы Акылжан акыл-эстүү, токтоо болду.

Күндөрдүн биринде Мээнет ойлонуп отуруп, Акылжанды чакырып алды.

– Мен сени менен тура албайм... Мен хандын гана кызын алышым керек.

Муну угуп, Ақылжан да сөздү кесе сүйлөдү:

– Өз оюндан калба, мен макулмун. Эми сага бир ақыл айтайын. Үзүр шаарында Жаннаттаттуу ақылман, сулуу кыз бар. Аны ким үч жолу сүйлөтсө, ошо алат. Эгер мыкты болсоң, ошого бар.

Арадан көп күн өтпөй, Жаннаттаттын шаарына жетти. Жаннаттын ордосуна кирип баратып, дарбазада мындай деп жазылган жазууну окуду: “Кимде ким Жаннатты үч жолу сүйлөтсө, Жаннаттаттын ошого тиет. Эгер сүйлөтө албаса – өлөт”.

Ордонун сакчылары Мээнетбектин атын алып, өзүнө тамак берип бир аз тыныккан соң, Жаннаттын үстүнө алып келишти.

Мээнетбек Жаннатка кол куушуруп таазим кылды да, анын жанынан орун алды. Эртең менен сөз баштаган Мээнетбек өзү туулгандан берки көргөн-билгенин бүт айтып таң атырды. Жаннаттаттын чыгарган жок. Таң аппак атып, боз торгой чурулдаган кезде конгуроо кагылды.

“Кечээги келген жигит Жаннатты сүйлөтө алган жок, эми хан ага жаза колдонот”, – деп жарчы жыйылган элдин баарына маалымдады. Хандын буйругу боюнча Мээнетбек зындандын түбүнө түштү. Ошентип бир жылдан ашык убакыт өттү.

Мээнетбек жөнүндө эч кабар билбegen Ақылжан атасынан уруксат сурал, эркекче кийинип, жарак-жабдык асынып, күйөөсүн издең чыкты. Бир нече күн жол жүрүп Үзүр шаарына келди. Хандын сакчылары Ақылжандын атын алып, Жаннаттаттын үстүнө киргизди. Ақылжан кол куушуруп таазим кылды да, Жаннаттын бет маңдайына отураг замат сүйлөй баштады:

– Жаннаттаттын кызы, мен сүйлөгөн сөзгө кулак коюп, адилеттик кылышыз. Менин айтайын дегеним элдин сөзү. Эч ким туура чечпегендиктен сизге келдим. Ал мындай:

Жакында эле жыгач уста, темир уста, кийим тиккич жана илимпоз – төртөө узак жолго чыгышат. Жүрүп отурушуп, бир күнүн кеч киргендө калын токойго өргүп калышат. Токойдун жырткыч айбандары көп болгондуктан, кезек менен аттарын кайтарышат. Биринчи кезек баарынан кичүү жыгач устага ыйгарылат. Ал аттарды карап отуруп эригет да, бир дөңгөчтүү жонуп, кадимки кыздын кебетесин жасап, тургузуп көёт.

Экинчи кезек кийим тиккичке келет. Жыгачтан жасалган кызды көрүп, абан ал өз өнөрүн көрсөтмөкчү болуп, кездемеден кийим тигип, кызга кийгизип салат.

Учунчү кезек темир устага жетти. Ал берки экөөнүн өнөрүн көрүп: “Мен булардан кем бекем” деп алтын-кумүштөн шөкүле, билерик, сөйкө, кала берсе топчусуна чейин жасап тагат.

Акыры кезек илимпозго келет, ал баары жасалгалуу жансыз кызды көрүп: “Мен да өз өнөрүмдү көрсөтэйүн”, – деп кызга жан киргизет... Эртеси “Бул кыз мага тийиштүү”, – деп талашып-тартышып, төртөө тен чарчап бүтөт. Акыры элдеги кара кылды как жарган калыстарга келишет. Калыстар: “Муну биринчи ойлогон жыгач устага тийиштүү” дешет. Буга сиз кандаң дейсиз?”

Эч качан үн чыгарбас, Жаннат эми чыдай албады:

– Жок, кызга жан киргизген илимпоз алыши керек, – деп кыйкырып жиберди.

Жаннаттын сүйлөгөнүн билдирип, ошол замат конгуроо кагылды.

– Эмки сез мындай, – Акылжан дагы сезгө кирди. – Бир кишинин уч баласы болот. Бир кызга үчөө тен кызыгып калышат. Чатак ырбан кептесин дейт да, атасы үчөөнүн ар бирине мин дилде берип:

– Эң баалуу буюмду кимиң алыш келсөң – бул кыз ошонуку, – деп балдарын шаарга жөнөтөт.

Булардын эң улуусу кырк күнчөлүк жерге бир күндө учуп жете турган килем, ортончусу төгөректүн төрт бурчун тегиз көрсөтө турган таш күзгү, эн кичүүсү тиштесе, өлгөнүн тирилтө турган алма сатып алды. Үчөө кайра жолго чыгып, эмне алганын өз ара айтып өтүштү.

– Кана эмесе, күзгүн менен өзүбүздүн айылды көрөлүчү, – деди улуусу ортончусуна.

Үчөө күзгүдөн караса, баары эле аман-эсен, бирок баягы кыз өлгөнү жатканын, анын төшөгүн курчаган элди көрүштү. Үчөө килемге отурушту да, учуп жөнөштү. Кыз ырас эле өлгөнү жаткан экен. Балдардын эң кичүүсү алмасын тиштетер замат кыз:

– Оф, ушунчалык уктаган экем, – деп тура келди.

Үчөө кызды дагы талаشتы. Калыстар: “Биринчи көргөн күзгүнүн эssi алат”, – дешти. Мен буга макул эмесмин, эми сиз калыстык кылышыз, кыз кимге ылайык?”

Жаннат шашып кетти:

– Алмасын тиштеткен балага ылайык, а берки экөөнүн эч нерсеси корогон жок, – деп жиберди.

“Жаннат экинчи ирет сүйлөдү” деген кабарды берип, конгуроо дагы кагылды.

Акылжан үчүнчү суроосун чечип берүүнү өтүндү:

– Кыйын уруу, чоң балбан жана жел жетпес күлүк – үчөө жол журуп келатса, бир жерге ата-энеси кызын алтымыш жаштагы абышкага бергени жатыптыр. Кыз ага “барбаймын” деп ыйлаганын угуп үч жолдош куткарып алмакчы болот. Бирок кантит ала качат?

– Мен уурдал келем, – дейт ууру бир үйгө кирип, кыздын кийимин кийип, анан чалга бергени жаткан кызга жетип, аны эптеп сыртка алыш чыгып ээрчитип чыгат. Даляр турган жел жетпес ошол замат кызды көтөрүп сыйзат. Жер жайнаган киши кууп женойт. Балбан жигит алардын

жолун тосуп, бириң да жибербей кайра айдайт. Үчөө айлына келип қызды талашып, “Кыз кимибизге тийиштүү?” – деп калыска келишет. Калыстар: “Ууру алсын”, – деп чечиши. Буга сиз кандай дейсиз?

Жаннат дагы шашып калды:

– Жок, андай эмес, жел жетпес алыши керек, – деп үчүнчү жолу сүйлөдү.

“Жаңы жигит Жаннатты үч жолу сүйлөттү” дегенди билдирип, конгуроо үч угулду. Шаар ичи дүңгүрөп калды...

Стилдин бул түрүндө баяндама жазууда төмөндөгүлөргө көнүл буруу керек:

1. Тексттин окуялуулугу;
2. Образдуулук;
3. Көркөм баяндоо;
4. Идеялуулук;
5. Тарбиялык таасири бар экендиги.

Эми кептин публицистикалык стилине жараша жазылуучу баяндамага мисал келтирили.

Тилибиз – дилибиз

Бүгүнкү учурда кыргыз тили көп улуттуу өлкөбүздө жашап жаткан ар бир жаран үчүн эне тилиндөй эле болуп, улуттар аралык карым-катнаштын жана пикирлешүүнүн куралы катары кызмат кылуусу керек. Жарандарбыз бири-бирин түшүнүшүп, тен үкуктуулукта ынтымакта жашаса, өлкөбүз ишенимдүү өнүгтөт.

Өлкөбүздө бүгүнкү күнү өз Ата Мекенин сүйгөн, нарк-насилиди билген, жаратылыпты, табиятты, элибиздин көркөм өнөрүн урматтаган, адамзаттагы асыл сапаттарды барктаган, мекенчил, таза, чынчыл инсандарды тарбиялоону биздин ыйык милдетибиз катары карайбыз. Мамлекеттик идеологиянын эң алдыңкы катарында маяк болгон республикабыздын эн белгилери – гимн, герб, желек экендигин эч ким танбайт. Бирок ошолор менен эле бирдей “Мамлекеттик тил гимнин” да ала жүрүүбүз зарыл. Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2020-жылга чейин өнүктүрүү концепциясынын долбоору талкууланып жаткан учурда бул маселе ачык көтөрүлүүгө убакыт келди го дейм. Мамлекеттик жана расмий гимндерди ырдоо менен келечек муундары үндүн жашоодогу ролун – сулуулугун, кооздугун, обон гармонияларын сезүү аркылуу маани-маңызын түшүнүшөт, таза жана так сүйлөөгө тарбияланат. Музыка адамдарды тарбиялоочу зор күч болуп да саналат эмеспи. Башка улуттун өкулдөрү болуп туруп, кыргызча ырларды ырдап, телеберүүлөрдү калың жүрттүн катмарына жеткизип жаткан замандаштарбызга канткенде сүктанбай, аларга ыраазы болбой көбүз.

Келгиле, тилибизди көтөрөлү, улуттук намысыбызды, тарыхыбызды дүйнөге тааныталы. “Мамлекеттик тил гимни” анда-санда гана аткарылып калbastan, ырда айттылғандай, мекен тили күттүү кыргыз элимдин, көкүрөктө согуп турган жүрөгү болуу менен, ар бир кыргызстандыктын көз ирмеминде аткарылып туруучу эн белгисине айланууга тийиш.

Жанузакова У.Ш.(“Мугалимдер дүйнөсү”гезити)

Кептин бул стилине жараша баяндама жазууда мына буларга көнүл бурулат:

1. Коомдук маселенин көтөрүлүшү;
2. Коомдук проблеманың коюлушу;
3. Проблеманы чечүү жолунун камтылышы;
4. Жалпыга түшүнүктүү сөз каражаттары менен жазылышы.

Кептин илимий стилине мисал.

Жер

Жер – Күн системасына кириччүү планета. Өз алдынча орбитага ээ. Башка планеталар менен биримдикте Күнду төгеренет. Атмосферасы ар кандай газдардын аралашмасынан турат. Жердин бетинде жана анын тереси бөлүгүндө физико-химиялык процесстер жүрөт. Жердин кыртышы өзгөрүүлөргө дуушар болот. Жердин бетинде ыңгайлуу шарт түзүлүп, жашоо тиричилик өкүм сүрөт.

Жер өз огун батыштан чыгышты карай айланып, бир суткада (23 saat, 56 минута, 4 секунда) толук бир төгеренип чыгат. Ошол учурда 40075,7 км жол басып өтөт. Күн менен түн алмашат. Сутка жана күн менен түндүн алмашусу дайыма туруктуу, күн кечигип чыкпайт же эрте батпайт. Эгерде жер өз огунда айланбаса, анда анын бир тарабы ысып, какыраган чөлгө, экинчи жагы тоонуп, музга айланмак. Сутка, жума, ай, төрт мезгил болмок эмес. Сутка ичинде күн менен түндүн алмашуусунан температура, нымдуулук, жарык, абанын каторулушу, атмосферанын басымы, аба ырайы, жаан-чачын өзгөрөт. Тиричилик үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт.

(Жалшы биологиядан)

Баамдалып турғандай, бул стилдеги баяндаманы жазууда төмөндөгүлөргө көнүл буруу керек:

1. Илимий ой жүгүртүү;
2. Илимий далилдердин болушу;
3. Илимий чөйрөгө даректелиши;
4. Илимий тыянактын болушу.

Ыр түрүндөгү баяндама

Баяндаманын бул түрү – демейдегиден башкача, тактап айтканда, ыр түрүндө жазылат. Аны жазуунун себеби мынданай, биринчиден, мугалим баяндама үчүн ыр түрүндөгү текстти тандагандыктан, айрым таланттуу окуучу анын мазмунун кайтадан ыр түрүндө жазуусу мүмкүн. Мынданай учурлар практикада жолугат.

Экинчиден, мугалим кара сөз түрүндөгү текстти баяндама катары окуп берсе да, таланттуу окуучулар аны ыр формасында жазган учурлар бар. Мына ушундай көрүнүштөн улам баяндаманын бул түрүн ыр түрүндөгү баяндама деп атоого болот.

Пьеса түрүндөгү баяндама

Баяндаманын бул жанрдык тиби мектеп практикасында чанда кездешет. Анткени мугалимдер кара сөз түрүндөгү баяндама жазууну гана практикалап келаткандастыктан, пьеса түрүндө дээрлик жаздырышпайт.

Канткен күндө да, пьеса түрүндө баяндама жазуу – окуучунун таланттуу чыгармачыл жөндөмүнө байланыштуу. Ошондуктан пьеса түрүндө баяндама жазууга окуучуну адегенде даярдаш керек. Ал үчүн баяндама жазууга пьеса тибиндеги мазмундуу, кепке бай, балдарды кызыктырар текст тандалышы керек. Андагы каармандарды, алардын кебин, ага жараша каармандардын мунөзүн талдан түшүндүрүү кажет. Ошондон кийин гана балдар кайсы каарман эмне деди, ал эмне үчүн ошондой деп айтты, ага жараша кайсы карман кандай жооп кайтарды, окуя кантип уланаңып, эмне менен жыйынтыкталды? – деп ой жүгүрттүү аркылуу гана пьеса түрүндөгү текстти кайтадан пьеса түрүндө жазуусу ыктымал.

Экинчи учурда окуучу мугалим окуп берген сюжеттүү текстти уккандан кийин андагы сюжетке карата каармандарын сөздөрүн пайдаланып, кара сөз тибиндеги тексти кайтадан пьеса тибинде жазып коюусу ыктымал.

Мисалга пьесанын элементи катышкан чакан текстти алалы.

Манжалар кеңеши

Илгери-илгери беш бир туутган болуптур. Алардын аттары Бармак, Сөөмөй, Ортон, Аты жок жана Чыпалак экен. Бул жигиттер кудайдын үйүндө кызматта жүрүштөт. Күндөрдүн бир күнүндө, кудай уйдө жокто, женил ойго азгырылган Бармак туугандарына кеп салат:

Б а р м а к: Уурулук кылбайлыбы?

Сөөмөй: Кылса кылалы.

Ортон: Кудайдан кантебиз?

А т ы ж о к: Кудай келгиче,

Ч ы п а л а к: Кууруп-сууруп жеп коёбуз.

Бармак ууруулук кылбайлыбы деген кенеши үчүн күнөөсү көп болуп, кыска болуп калган экен. Ортон: «Кудайды кантебиз?» – деп ызаат кылгандыктан, күнөөсү кечирилип, узун боюнча калат. Башка манжалар да өздөрүнүн күнөөсүнө карай, узун-кыска болуп, беш манжа бирдей болбой калган дешет.

Уламыштын чын-төгүнүн билген киши жок, бирок ар бир айтылган нерсе сабак болууга тийиш.

Беш манжанын атальшынын дагы бир түрү мындайча айтылат:

Баш бармак,

Бадал жүрөк,

Ортон оймок,

Оюу чиймек,

Кичинекей бөпөлөн, – деп аталат.

(Элдики)

А силер дагы да башка түрүн билесинерби? Билсөнөр, ушул сыйктуу кылыш, өзүнөр жазып бергилечи.

Албетте, бир жаңрдагы текстти экинчи жанрга айландыруу – окуучу үчүн кыйынга турат. Ошентсе да бул окуучунун таланттына, жөндөмүнө байланыштуу чечилмекчи. Анын үстүнө баяндаманын бул түрү окуучу үчүн абдан кызыктуу да бааланат.

Баяндаманын кептин тибине жараша белүнүшү

Баяндоо тибиндеги баяндама

Баяндаманын бул түрү күндөлүк практикада жыш кездешүүчү иш-аракетке мисал боло алат. Анткени көпчүлүк учурда мугалимдер баяндоо тибиндеги тексттерди тандашат, анткени ал, бир жагынан жазууга оной, экинчи жагынан текшерүүчү баяндамаларды жазууга даярдык көрүү катары болмокчу.

Мындай баяндамалардын мүнөздүү белгилер кайсылар?

- болуп еткөн окуя ирет, тартиби боюнча баяндалат;
- каармандардын аткарған иш-аракеттери уланмалуулукта берилет;
- баяндоодо окуянын башталышы, өнүгүшү жана жыйынтыгы так көрсөтүлөт;
- баяндоонун тил каражаттары катары, көбүнчө, зат атоочтор, ат атоочтор, сан атоочтор жана этиш сөздөрү жыш кездешет.

Мисал келтирели.

Боз үй

Боз үй – элдин тарыхы, үй-бүлө ыйык туткан эстелик, ар бир кыргыз баласынын образы. С. Орозбаковдун вариантында боз үйдүн коозду-гун биринчи манасчы Жайсаң ырчы жарым күн ырдаган дешет.

Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын жыйырма беш күндө жасайт, боз үй чейрек кылым чыдайт.

Боз үйдү тигүү босогону орнотуудан башталат. Анан кереге жайылат. Анын сыртынан түркүн түстөгү жип менен оролгон чий каланат. Ар бир керегенин канаттары өткөрө устарттыкта, өзгөчө кылдаттыкта жасалган. Алардын оюулары да түр салынган чий менен ажарланат. Түндүкту эркек көтөрөт. Андан соң кереге менен түндүкту бириктириүүчү уук сайылат. Ошентип кайындан ийип жасалган түндүктүн көтөрүлгүшү менен үйдүн үстү да, мору да, үйгө жарык берүүчү терезеси да, күнду карай умтулган күндүн белгиси да, анын оюучулук түрү да бүтөт.

Боз үйдүн бардык касиетин бириктирип, аны үй катары карман турган борбор – бул түндүк алдындағы от жагылчу коломто.

Коломтодон ары, дал босогонун карама-каршысында жүк: бул жерде сандык коюлуп, такта орнотулуп, үй-бүлөнүн тиричилик оокаты түгөл жыйылат, килем-килче, шырдак, ала кийиз, төшөк салынат ж.б.

Жүк алды – төр, ал үйдөгү кадырлуу жер, аксакалдар, сыйлуу меймандар олтурат. Тердүн он жагы – чыгдан, ашкана – эпчи жак, сол жагы – эр жак. Эр жактагы керегеде ат жабдыктар, эркекке тийиштүү аспаптар, буюмдар илинет. Эпчи жагына аялдардын буюмдары коюлат жана чыгдан (ашкана чий) тартылып, анын ичинде тамак-аш, идиш-аяк сакталат.

Сүрөттөө тибиндеги баяндама

Сүрөттөө тибиндеги баяндама окуучуларды ойлонтуучу, адабий көркөм чыгармачыл жөндөмүн өнүктүрүү максатын көздөгөнү менен баалуу. Анткени баяндаманын бул түрүн жазууда темасы да, жазуу маанайы да башкача, баяндоо тибинен өзгөчеленүп турат.

Сүрөттөө тибиндеги баяндаманын өзгөчө белгилери булар:

- табияттын көрүнүшүн сүрөттөө;
- адамдын кебетесин, келбетин сүрөттөө;
- буюмдун көрүнүшүн сүрөттөө;
- жан-жаныбарлардын сынын сыйпаттоо;
- болуп жаткан жана болуп өткөн окуяны, кыймыл-аракеттин кандай жана кантитп болгонун сүрөттөп, сыйпаттап берүү;

— сүрөттөөдө, көбүнчө, сын атооч жана тактооч сөздөрү кенири колдонулат;

Мисал келтирили.

Жыл мезгилдери

Жаз мезгилине жалган куран (март), чын куран (апрель), бугу (май) айлары кирет. Жазда күн узарып, түн кыскарат. Жаз – өмүр жазы. Бактарак жалбырак жайып, күштэр үн беゼйт. Күндүн жылуу нуру жерге төгүлөт. Жаратылыши жанданып, кызуу кыймыл башталат. Жаздын биринчи жарчысы чыйырчык. Жаздын жаш баладай мунөзү бар. Асман тез эле бүркөлүп, бат эле жарк дей түштөт. Булуттан түшкөн тамчы сайга агып келет. Ал тамчы жерге кубат берет, көркүн чыгарат. Эгин тез өсөт. Береке төгүлөт.

Жай мезгилине болсо кулжа (июнь), теке (июль), баш оона (август) айлары кирет. Жай айларында күн отө ысык болот. Алма, шабдалы, өрүк, дарбыз, коон бышып, базардын көркүн ачат. Адамдар алтапттуу шаардын ысыгынан качып, жаратылышка умтулушуп, курортторго, санаторияларга, эс алуучу жайларга барышат. Окуучулар дагы каникулда дем алышып, жаны окуу жылына жаңы күч менен келишет.

Ал эми күз мезгилине аяк оона (сентябрь), тогузудун айы (октябрь), жетинин айы (ноябрь) айлары кирет. Күз жылдын сонун мезгили, жалбырактар саргайып, токой көрктөнүп, бышыкчылык болот. Абанын салкын желин айтпа. Асман көгөрүп мелжирайт. Күндүн назик нуру жер балкытып турганын көр. Жерде жашаган айбанаттар бак-дарактардын бугактарында уялап, тиричилигин еткөргөн канаттуулардын жашоосу езүнчө бир кызык. Дыйкандар өздөрүнүн түшүмдөрүн жыйнап алышат.

Кыш мезгили айрыкча керемет мезгил эмеспи. Ал мезгилге бештин айы (декабрь), үчтүн айы (январь), бирдин айы (февраль) айлары кирет. Кышында күн кыскaryп, түн узарып, адамдар жылуу кийимдерин кийишет. Суулар тоңот. Айланы-чайре жалтылдап күмүш чөгөрүлгөн ак тоңун жамынат. Ушул мезгилде элдер чана тээп, кар уруп ойношот. Биринчи карды бардык адамдар чыдамсызыдый менен күтүштөт. Токайдогу жаныбарлар азайып, ийин-чээндеринде укташат.

Ой жүгүртүү тибиндеги баяндама

Ой жүгүртүү тибиндеги баяндама буга чейинки турлөрүнен айрыкча мүнөздүү белгилери менен айырмаланат. Анда көбүнесе окуучунун ой жүгүртүүсүнүн күчүн, кыял чабыттарынын көндигин текшерүү жана өнүктүрүү максаты көздөлөт.

Ой жүгүртүү баяндамасынын түзүлүшү да мурдагылардан башкача болот. Анын темасы да суроолуу сүйлөм тибинде болусу мүмкүн. Ички мазмуну мына ошол суроого жооп берүү мүнөзүндө болуп, окуучунун мүдөөсү, каалаганы, кыялышты тизмектелип берилет.

Ой жүгүртүү баяндамасынын мүнөздүү белгилери булар:

- адегенде тезис берилет да, андан соң ошол тезисти далилдөөчү мисалдар ирти менен келтирилет;
- кээде натыйжа берилет да, андан соң ошол натыйжанын келип чыгуу себеби мүнөздөлөт;
- алдын-ала суроо коюлуусу да ыктымал, андан соң ошол суроону чечмелөө же жооп берүү ордуна иреттүү баяндоого кезек берилет.

Жаныбарлар дүйнөсүндө

Деги, биз адамдар табияттын пайдасын көрүп жашап, көркөмүнө ыракаттанып эс алып жүрүп, анын кадырын билебизби? Ушул туурасында ойлонуп көрөлүчү.

Өсүмдүктөр жаратылыштын кайталангыс көркү болгон сыйктуу эле, жаныбарлар дүйнөсү да жаратылышка өзгөчөлөнгөн көркөнүштүрүп турат.

Деги эле инсанмын дегендин тынчын алып, өксүтүп жаткан маселе, жаныбарлардын азайып бара жатышынын, айрым жерлерде таптакыр жок болуп кетишенин себепчиси, кайрадан эле өзүбүз. Чынбы?

Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жашоо-тиричиги бири-бирине тыгыз байланыштуу. Биз токойду кыйып, кыйратып жок кылдык. Анын келечекте зыяннын ким тартат да, ал зыяндын ордун ким толтурат?

Жаныбарларга аңчылык кылууну тескеп туруга маани берилбей калган. Ошондон улам жаратылыштын бул байлыктарын орду толгус абалга дуушарлантып, өкүнүп жатабыз.

Жаныбарлардын кайсы гана түрү болбосун, кандай шартта, кайсы жерде жашабасын, деги эң эле майдасы дегендө да өзүнө таандык жаратылышта орду бар. Жаныбарлардын мунусу пайдалуу, тигиниси зыяндуу деп ылгап мамиле жасоого акыбыз жок.


Ошон үчүн табиятты сактообуз керек? Албетте, ал үчүн ишибизди эмнеден баштасак дейсинер? Келгиле, ойлонолу!

022-040 – жарылдык
022-045 – көнөөлүк
түшмөлөр 024-065 – жарылдык
жарылдык жарылдык
түшмөлөр 024-065 – жарылдык
жарылдык жарылдык


Баяндаманын жазуу мүнөзүнө жараша болунушу



Баяндаманы окуп берүү ыгы:



Баяндаманы баалоо:



Баяндама үчүн алынган тексттердин көлемүү кандай болот?

5-класска – 100-150 сөздөн турган текст алынат.

6-класска – 150-200,

7-класска – 200-250,

8-класска – 250-350,

9-класска – 350-450 сөз алынат.

Баяндаманын бааланышы:

Баяндамага эки баа коюлат.

Биринчи баа – мазмунуна коюлат, ал баа журналга белгиленет.

Экинчи баа – сабаттуулугуна коюлат, ал баа баяндаманы талкуулаганда аныкталат жана мындан ары ката кетирбөөнүн жолдору эскертилет.

Баяндаманы баалоо талаптары:

«5» деген баа – баяндаманын мазмуну тексттин темасына толук жооп берсе, фактылар, цитата, цифралар ыктуу колдонулса, тексттеги ой, идея, тематика, мазмун системалуу ачылса, окуучунун кеби бай болуп, стилдик биримдик толук сакталса, жазып жаткан материалга карата жекече көз карашы бар болуп, өз алдынча жыйынтыктарга жана жалпылоолорго келе алса, баяндаманын композициялык түзүлүшү тыкан, таптақыр катасы жок, же 1 орфографиялык, же 2 пунктуациялык катадан ашпаганга коюлат.

«4» деген баа – баяндаманын мазмуну темага негизинен жооп берсе, айрым урунтуу факт, цифра, цитаталар туура эмес колдонулуп, так эместилик, жетишсиздик, стилдик жактан одоно эмес, айрым бир мүчүлүш учурлар болуп калса, б.а., 2-3 жерден орфографиялык, пунктуациялык жана стилдик жактан мүчүлүштүктөр байкалса коюлат. Негизинен 2 орфографиялык, 2 пунктуациялык, же 1 орфографиялык, 3 пунктуациялык, же 3 орфографиялык, 4 пунктуациялык катадан ашлаган дил баяндар «4кө» бааланат.

«3» деген баа – баяндаманын мазмуну тексттин темасынан бир кыйла алыстап кетсе, факт, цифра, цитаталарды колдонууда жетишпестик болсо, синтаксистик жактан сүйлөм куруулары, лексикасы жарды экенин көрсөтсө, негизинен 4 орфографиялык, 4 пунктуациялык же 3 орфографиялык, 5 пунктуациялык же 7 пунктуациялык катага чейинкилер «3кө» бааланат.

«2» деген баа – баяндаманын мазмуну тексттин темасына жооп бере албаса, фактылар, окуялар калтырылып кетсе, окуучулардын стили жарды, ою чачкын болуп, 7 орфографиялык, 7 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 8 пунктуациялык же 8 орфографиялык, 6 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 9 пунктуациялык катадан ашпагандар «2гө» бааланат.

«1» деген баа – тема таптақыр тескери ачылса, тесттин мазмуну ачылбаса, жалпысынан, «2дегиден» ашып кеткен каталар кетирилсе коюлат.

ДИЛ БАЯН – АДАМДЫН ЖАЗУУ ИШМЕРДИГИНИН БИР БЕЛГИСИ КАТАРЫНДА

ДИЛ БАЯН ЖАНА ОКУУЧУНУН АҚЫЛ ЧАБЫТТАРЫ

Дил баян (сочинение) деген эмне же ага коюлуучу талаптар.

Эне тилин мектепте окутуунун башкы милдеттеринин бири балдардын жазуу, оозеки сабаттуулугун өстүрүү жана кеп маданиятын калыптандыруу сыйктуу маанилүү иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу болуп саналат. Бул иш тил жана адабият сабагында комплекстүү түрдө аткарылууга тийиш.

Чындыгында, тил жана адабият сабагын эки түрдөгү, бири-биринен түп-тамырынан айырмаланган окуу предмети катары кароого болбайт. Болгону, тил сабагында биздин кебибиздин лексикалык-грамматикалык курулушуна өзгөчө маани бере турган болсок, адабият сабагында анын адабий-эстетикалык, мазмундук-композициялык жагына басым коёбуз. А бул экөө биригип, эне тилибизди окутуу предметинин башкы максаттарынан болмокчу. Андай болгон соң, окуучунун өз эне тилиндеги жазуу-оозеки сабаттуулугун, байланыштуу кебин жана кеп маданиятын калыптандырууга, тактап айтканда, өз оюн сабаттуу, маданияттуу, байланыштуу жеткире алууга калыптандырууда кыргыз тили жана адабияты сабагынын максат-милдети бирдей эле даражада экени талашсыз.

А жазуу түрүндөгү өз алдынча ишинин негизги формасы окуучунун дилбаяны болуп саналат.

Дил баян жазууга үйрөнүү жумушу кыргыз тилинин программасында да атайын көңүлгө алынган. Ал учун VIII класстан баштап атайын убакыт бөлүнүп, тематикалары көрсөтүлгөн. Бул окуучуну дилбаян жазууга көнүктүрүүнүн түздөн-түз өзү болбосо да, дилбаян жазуунун зарылдыгына мугалимдин көнүлүн буруу экендиги маалым. Программага киргизилген «Байланыштуу кеп» бөлүмүнүн негизги максаты да окуучунун жазуу-оозеки ишине, дилбаян, баяндама сыйктуу жазуу жумуштарын жүргүзүүгө багыт берүү болмокчу. Ошентсе да, илимий-методикалык жол-жоболорун, багыттарын так көрсөтө албай жаткандыгы байкалууда.

Ал эми адабиятты окутуунун программасында мындай жазуу жумуштарын жүргүзүүгө V-XI класстарда жалпысынан -47 saat ыйгарылган. Анын ичинен, V класска - 6, VI класска — 5, VII класска - 8, VIII класска - 7, IX класска - 7, X класска -8 жана XI класска — 6 saat бөлүштүрүлгөн. Бул, чындыгында, эн туура зарыл болуп эсептелинет. Ал

сааттарды мугалимдер календардык пландарын түзгөндө мүмкүнчүлүккө жараша бөлүштүрүп алышары белгилүү.

Бирок ошол saatтар максаттуу пайдаланылабы? Жазуу жумуштары, асыресе, дил баян жазуу иштери туура уюштурулабы? Дил баян жаздыруудагы мугалимдердин илимий-методикалык даярдыгы кандай? Окуучулардын жазган дил баяндары ага коюлуучу илимий-методикалык талаптарга жооп береби?

Бул суроолор ар бир методистти да, практик мугалимди да аргасыз, беймаза ойго салбай койбайт.

Учурда мектеп окуучуларынын жазган дил баяндарын окуп, талдан көргөнүбүздө, жогорудагы проблемалуу суроолорго далилдүү жооп таба албай, бушайманга түшөбүз.

Чындыгында, абалды төмөнкүчө мунездөөгө болор эле: кыргыз адабиятынан окуучулардын жазган дил баяндарынын тиби жана жанрлары эн эле жарды. Алар коёндөй окшош мазмундагы (дил баяндарды) эригип отуруп жазышат. Дээрлик көпчүлүгүнүн дил баяндары китептеги тексттен айрып алгыс окшош болушу менен мунездөлөт. Көпчүлүгү китептен сөзме-сөз көчүрүп да жазышат.

Балдарга, дил баян жазууда, чыгармачылык менен ойлонуп иштөөсүнө багыт берилбейт. Ошол себептерден улам стилдик жана жанрдык жактан кунарсыз мындай дил баяндарды баалоо, баа коюу эн эле азапка алыш келип такайт.

Анткени алардын баары китептеги фактыларга олдоксон таянып, же алар түздөн-түз көчүрүлүп алынган, шаблондуу ой жүгүртүп, кургак баяндалган, тили жарды, стилдик жактан бир беткей иштер болуп чыга келет.

Андай болгон сон, «дил баян — окуучунун чыгармасы» деген сөзүбүз өзүн өзү актайбы?

Мындай иштерде жалпыга мунездүү мүчүлүштүктөр - окуучунун жекече чыгармачылык ой жүгүртүүсүнүн, жекече талдоонун, жекече баа берүүнүн, чыгармачыл фантазиянын жанрдык жактан көп турдуулугүнүн жоктугу болуп саналат.

Деги эле, мектепте дил баяндын максат-милдеттерин биз кандай түшүнөбүз? Ушул сыйктуу проблемалуу маселелерди чечмелөөгө арналган кыргыз методист-окумуштууларынын, болгону, эки китеби жарык көргөнү таң кальштуу. Анын бири - педагогика илимдеринин доктору, профессор Б. Алымовдун «Мектеп сочинениеси», (Ф., 1979) жана экинчиisi Кыргыз билим берүү институтунун ага илимий кызматкерi, методист А. Муратовдун «Сочинение кандайча жазылат?» (Б., 1991) аттуу эмгеги.

Бул экөө тен мындан бир канча жылдар илгери чыгарылганда, эчак эле библиографиялык сейректикке айланган. Табияты боюнча окуучунун жазуу иштерине илимий-методикалык талдоо жүргүзүп, дил баян жазууга

үйрөнүүгө арналган, көзге басарлык бул эки эмгекте мугалимдер үчүн да, окуучулар үчүн да кыйла алгылыктуу көнештер айттылган эле. Атап айтканда: «Сочинение жазуу, - деп белгилейт А. Муратов, - бул илим да, өнер да, ага өмүр бою үйрөнүү керек, эч ким эч убакта жазуу ишинин бул түрүн толук өздөштурдүм деп айта албайт. Канчалык терендерген сайын жаңы сырлары ачыла берет, ааламдын чексиздигиндей, сочинение жазуунун да мейкиндиктери улам ачыла берет».

Демек, бир сырдуу, мин кырдуу болгон жазуу өнөрүнүн бир түрү - бул окуучунун дил баяны көптөгөн талаптардын комплексин - окуучунун байланыштуу кеби менен кеп маданиятынын өсүү деңгээлин жана да сабаттуулук дараметин текшерүүчү бирден-бир абройлуу жумуш экени баарыбызга маалым.

Андан ары, методист А. Муратов дил баянга далилдүү мүнөздөмөлөрдү берүү менен, анын очерк, рецензия, макала, репортаж, ангеме, кат, ыр, драма деген жанрларын жана кептин түрлөрүнө жараша турдүү табиятын талдоого алат.

Бул эмгектин өзгөчө басым кооп сөз кылар дагы бир жагы мектеп окуучусунун дил баянын баалоонун критерийлерин да илимий-методикалык жактан туура аныктап берүү менен, дил баян жазуудагы окуучулар кетирген типтүү (орфографиялык, пунктуациялык жана стилдик) каталарын далилдүү мисалдары менен так көрсөткөн. Окуучунун дилбаяндарынын мыкты үлгүлөрүн тиркеме катары киргизген.

Орус адабиятынан дил баян жазуу жумушун илимий негизде жүргүзүүгө арналган көптөгөн эмгектер чыгарылганын айтпай коё албайбыз. Ошолордун ичинен методист-окумуштуу Ю. А. Озеровдун «Раздумья перед сочинением» аттуу (М., «Высшая школа», 1990) эмгегин көңүлгө алгым келет.

Аталган китеңте автор дил баяндын жанрдык классификациясын жана анын проблемалык-тематикалык типтери боюнча көцири сөз кылуу менен буга кошумча, адабият теориясынан окуучунун теориялык билимин бекемдөө максатында: көркөм тексттин темасы, идеясы, образдар системасы, композициясы ж.б. туurasында бир топ малыматтарды берген. Аягында үлгү дил баяндардын темалары жана алардын болжолдуу пландары сунушталган. Бул китең жогорку класстын окуучуларына, ал туртай, мектеп мугалимдерине да керектүү окуу куралы болуу менен, мектеп дил баяннын бир катар түйшүктүү маселелеринин айрым табышмактуу жагдайларын тактап алууга ой салат.

Бүгүнкү кыргыз мектебинин тажрыйбасында – дил баяндын жалпыга белгилүү эки тиби (адабий дилбаян жана эркин темадагы дилбаян) жана үч түрү бар: атап айтканда, жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы туurasында; чыгарманын идеялык-теориялык мааниси жана образдар системасы жөнүндө. Болгону ушуулар. Ал эми дил баянды баалоо – мазмұнуна жана сабаттуулугуна карап жүргүзүлөт да, негизги көңүл анын

мазмунуна бурулат. Бул дил баяндын адабий-эстетикалык баалуулугун жогору коюуга кылган аракеттердин башаты экендиги талашсыз. Бирок, эң негизгиси, бул сыйктуу түшүнүктөр көңүлдө калат: Биринчиден, дил баян аркылуу окуучунун адабий билиминин деңгээлине, этикалык-эстетикалык сезим-туюмдарынын калыптанышына; Экинчиден, окуучунун оозеки, жазуу кебинин сабаттуулугунун абалына; Учунчүдөн, өз алдынча ой жүгүртүүсүнө, фактывларды топтоо, талдоо, анализдөөсүнө, корутунду чыгара алуусуна; Төртүнчүдөн, атуулдук активдүүлүгүнө, патриоттук сезим-туюмунун өсүшүнө, коом, чейрө ж.б. жөнүндө ой жүгүртүүсүнө, жалпы эле, баланын рухий жетилүүсүнүн деңгээлине баа берүү ишке ашырылат.

Бул милдеттер, коюлган талапка жараша алганда, дилбаян жазуучунун максат-милдеттерин да чагылдырып турат. Андай болгон соң, окуучунун дил баяны деп, окуучунун адабий билиминин, эстетикалык сезим-туюмунун жана рухий жетилүүсүнүн деңгээлин чагылдырып, ошол максатта жазылуучу текстти айтабыз десек жаңылыштайбыз дегим келет. Анткени дил баяндын материалдары, негизинен, адабий чыгарма, турмуштук фактывлар, окуучунун же-кече тажрыйбасы, көз карашы, ой жүгүртүүсү жана аларды жалпылоо болуп саналат. Ал эми «эркин» темадагы дил баяндын негизинде, турмуштук чындык, ага мамиле, окуучунун келечек ой чабыгтары, жашоонун, турмуштун ар кандай чөйрөлөрү, анын реалдуу картинасы жатары шексиз. Андай болсо, биз ошого кантит жетишүүбүз керек? Биринчиден, окучуларга бир типте, же бир эле түрдө, коёндой окшош формада жазылган текст дил баян болбой турганын, ал учун анын типтери менен жанрдык өзгөчөлүктөрүн ажыратып түшүндүрүү кажет. Экинчиден, дил баян жазууга окуучуларды даярдоо, ал учун даяр тексттердин улгүлөрү менен тааныштыруу, алардын композициялык курулушун, тилдик каражаттарын, стилдик өзгөчөлүктөрүн талдан үйретүү зарыл. Мындай системалуу иш-аракеттерсиз окуучуларды коюлган талаптын деңгээлинде дил баян жазууга үйрөтүүгө мумкүн эмес.

Ал эми кыргыз адабияты боюнча орто мектептин курсун - XI классты бүтүрүүчүлөрдүн билимине, билгичтигине коюлуучу негизги талаптар төмөндөгүдөй болуусу шарт:

- адабияттын коомдук ролун, эстетикалык кызматын, таанытуучулук, таалим-тарбия берүүчүлүк функциясын;
- кыргыз адабий процессинин өнүгүш этаптарын, анын башкы тенденцияларын;
- окулган чыгарманын сюжетин, композициялык бөтөнчөлүгүн, образдар системасын;
- чыгарманын негизги идеялык-нравалык проблематикасын;
- чыгарманын башкы каармандарынын мүнөзүндөгү типтүүлүк

менен жекеликти;

- сунуш кылышкан адабий теориялык түшүнүктөрдүн негизги белгилерин билүү;
- көркөм чыгармадагы сүрөттөөлөрдү, окуяларды, ар түрдүү кырдаалдарды көз алдыга келтирип, оозеки айтып берүү, ошонун негизинде жазуучу сүрөттөп жаткан турмуштун бирдиктүү элесин түзүү;
- чыгарманын идеялык-көркөмдүк бүтүндүгүн, автордук позициясын эске алып талдай билүү;
- чыгарманын негизги проблематикасын аныктап көрсөтө алуу;
- сюжеттик элементтердин, композициясынын, образдар системасынын жана тил каражаттарынын өз ара бириմдиктеги идеялык көркөмдүк ролун аныктай алуу;
- окулган чыгармага далилдүү баа бере алуу;
- өз пикиринин планын түзө билүү;
- ўйрөнүлгөн чыгарма боюнча ар кандай мазмунда жана формада дилбаян жаза билүү;
- адабий темада доклад, реферат даярдоо;
- чыгармаларга карата аннотация, рецензия жаза билүү.

Демек, мунун баары, окуучунун адабий билим деңгээлин өстүрүү, чыгарманын табиятын түшүнүү, образдарды өз алдынча талдай билүү жөндөмүн калыптандыруу, жазуу жана оозеки машигууларын женилдетүү сыйктуу иш-аракеттерди өзүнө камтыйт. Алар, натыйжада, окуучулардын дилбаян жазууга болгон машигууларын өнүктүрүүсү шексиз.

Жогорудагы атап еткон Ю. А. Озеровдун эмгегинде (дилбаяндын) сочинениесин, биз буга чейин эле практикалап жургөндөй, проблемалык-тематикалык принциптеги уч чон түрүн аттайт. Алар: сочинение-мунездөмө, адабий сын сочинениеси жана «эркин» темадагы сочинение. Андан ары, бул уч түрдөгү жумушту өзгөчөлүктөрүнө жарааша өз алдынча төмөндөгүдөй белгүктөргө бөлөт. Атап айтканда:

I. Сочинение-мунездөмө:

- бир адабий каарманды мунездөө;
- эки адабий каарманды салыштырып мунездөө;
- бир канча ошош адабий каармандарды сипаттап жазуу;
- адабий каармандарга жалпы мунездөмө.

II. Адабий сын сочинениеси:

- бир темага талдоо жасоо;
- жазуучунун чыгармачылыгынын белгилүү бир учурна же тематикасына мунездөмө берип талдоо;
- адабий чыгарманын мазмунун жана формасынын айрым проблемалары боюнча изилдөө;

- сын-пикир түрүндөгү макаланы талдоо;
- адабий чыгармада чагылдырылган маанилуу бир коомдук тарыхый окуяга талдоо жүргүзүү ж.б.

III. «Эркин» темадагы сочинение:

- жекече байкоолорун чагылдыруу;
- жекече ой жүгүрттүү, толгонуу ж.б.

Бул айтылгандар дил баяндын принциптүү типтери болуп саналат. Тактап айтканда, дил баян жазууда эске алышуучу негизги принциптүү жагдайлар мына ушулар. А булардын ролу: окуучу кандай темада болсун, кандай типте, кандай жанрда жазуу керектиги тууралуу багыт алганда гана жетиштүү жана ишкөр аракет жасай алмакчы.

Бизге белгилүү кептин: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүрттүү сыйктуу типтери жана адабий-көркөм, публицистикалык иш кагаз жана илимий стилдери бар. А булар тексттин кандай типте түзүлөрүн гана айтып отурган жок. Методист А. М. Гришина-Земскова белгилегеней, жанрдын уч түрүн - көркөм, публицистикалык жана илимий жанрда дилбаян жазууга боло турганын да көңүлгө салат («Сочинение в газетных жанрах. IV-VIII кл. М., 1997, 8-6.») Ошондой эле методист А. Баланкиндик жазганын эске алсак, сочиненини сегиз түргө бөлүштүрүүгө болот:

- адабий темада жазылган сочинение;
- эркин темада жазылган сочинение;
- сочинение-рецензия;
- портреттик очерк;
- салыштырып мунэздөө түрүндөгү сочинение;
- аннотация түрүндөгү сочинение;
- ангеме түрүндөгү сочинение;
- фельетон түрүндөгү сочинение... ж.б.

Бул айтылгандардын ар бири, чындыгында, окуучунун өз ал-дынча ой жүгүртүүсүнө багыт берүүчү мүнэзгө ээ экендиги талашсыз.

Ошондо да, окуучу көңүлгө ала турган ойду берүү ыкмалары, композициясын түзүү, сүйлөм куруу чеберчилгүй, кеп маданияты ж.б. жагдайлар ийгиликтүү чечилүүсү тийиш. Эми дил баяндын жанрдык түрлөрү жөнүндө сөз кылалы.

Методист Ю.А. Озеров сочиненини түрлөрү катары төмөндөгүлөрдү сунуш кылат:

- сочинение-мунэздеме;
- сочинение-адабий портрет;
- сочинение-рецензия;
- сочинение-очерк (же сочинение-ангеме);
- адабий сын макала түрүндөгү сочинение;
- сочинение-эскерүү;

• сочинение-күндөлүк;

• ыр-сочинение;

Муну менен катар, методист алардын ар биригин өзгөчөлүктөрү, мунөздүү белгилери, композициялык кубулушу жөнүндө маалымат берет да, анын айрым үлгүлөрүн сунуш кылат. Бул, албетте, мугалимге да, окуучуга да зарыл илимий-методикалык көнеш гана эмес, практикалык жардам да болмокчу.

Бирок бул айтылгандар канчалык деңгээлде зарыл жана туура экендигине карабастан, аларды мектеп окуучусуна милдеттүү турдө танцуулоого болбойт, ошондой эле аларды окуучулардын курактык жана ишкердик өзгөчөлүктөрүнө жараша чыгармачылык менен пайдаланууга болот. Антсе да, алар адабий-лингвистикалык багытка өзгөчө даярдык талап кылынган профилдүү (журналистикалык, филологдук багыттагы терендөтүп үйрөтүүчү) класстарда пайдаланса болчудай. Ошондуктан, жогорудагыларды сингездеп келип, жана да кыргыз мектебинин учурдагы практикасынын негизинде төмөнкүдөй түрлөрүн сунуш кылабыз:

- 1) Мүнөздөмө-дил баян (каармандарга талдоо жасоо түрүндө);
- 2) Очерк-дил баян (жазуучунун өмүрү, чыгармачылыгы туура-луу);
- 3) Рецензия-дил баян (чыгарманы талдоо мүнөзүндө);
- 4) Публицистика-дил баян (көбүнчө, эркин темада ой жүгүртүп жазуу);
- 5) Ангеме-дил баян же новелла-дил баян (айрым бир каармандын образын алыш, ошонун негизинде чыгармачылык менен эркин образ түзүү);
- 6) Поэма-дил баян (бир образдын негизинде, же эркин темада);
- 7) Пьеса-дил баян (полемикалуу, маек түрүндө);
- 8) Репортаж-дил баян (учурда болуп жаткан окуяны так, таасын сүрөттөп берүү);
- 9) Этпод-дил баян;
- 10) Фантастика-дил баян;
- 11) Жомок-дил баян;
- 12) Улама-дил баян.

Дил баяндын мындаи жанрдык өзгөчөлүктөрүн айырмалап билдириүү жана аларга машыктыруу окуучулардын адабий чыгармага сынчыл ой жүгүртүгүсүнө, жекече көз карашын жана өз чыгармачылыгын ёстуруүгө багыт берерى шексиз. А адабий шыгы бар, таланты ойгонгон балдардын жөндөмүн андан ары улантыйп, адабий-чыгармачыл ишкердүүлгүүн мындан ары жетилдирieri да бышык.

Эмесе, мына ошол дил баяндын түрлөрүнүн ар бирине кыскача мүнөздөмө берүү менен үлгү мисалдарын көлтире кетели.

ДИЛ БАЯНДЫН ТҮРЛӨРҮ

1. Мұнәздеме-дил баян

Дил баяндын бул түрү жогоруда биз көлтирген, Ю. А. Озеров сунуш кылган сочинение-мұнәздеме түрүндөгү аткарылған иш болуп саналат. Мында, негизинен, каармандардын мұнәздөрү, қылыш-жоруктары, жекече өзгөчөлүктөрү ошондо да, башкалардан болгон айырмачылығынын негизги белгилери сипатталып жана жалпы окшоштук белгилери салыштырылып мұнәзделет. Каармандын мындағы мұнәздүү белгилери сипаттууда чыгарманың өзүнөн үзүндүлөр көлтирилип, ар бир ой далилденип отураг.

Мындағы шартта каармандардын баары эле бир кылка окшош эместиғи (жана баары эле бири-биринен айырмалуу эмес да экендиги) өзгөчө эске алынат. Ошондуктан, а дегенде бир каарманга мұнәздеме берилүүсү, андан соң анын окшоштук, айырмачылық жактарын анализдөө менен, өкөнү (балким, үчөнү) салыштырып сипаттаса да болот.

Мисалы, Т. Сыдықбековдун «Тоо арасында» романындағы Саадат менен Сапардын, же Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» повестиндеғи Мырзакул менен Ысмайылдын образдарынын мисалдары мына ушундай эки полюстагы мұнәздөрғө ээ каармандарды салыштырып изилдөө - бул дилбаяндын предмети боло алат. Кыргыз адабиятында ушул сияқтуу каармандар бир кыйла. А алардын образдары, жекече қылыш-жоруктары менен коом алдындағы милдети же коомто жараша мамилеси аркылуу окуучулардын кез карашы кальштанат, жалпы эле өсүп-өнүгүүсүне он таасир бербей койбайт.

Кәэде бир адабий чыгармада мұнәздөрү, қылыш-жоруктары бир типтеге болгон бир нече каармандардын тобу да болот. Окуучулардын мұнәздерүндөгү мындағы жалпылыктарды сезе билип, таап, далилдей алыши - ал чыгарманың сюжетин да, идеялық-эстетикалық дүйнөсүн да толук түшүнө алғанын далилдейт. Мисалга алалы: Ж. Турусбековдун «Ажал ордуна» драмасындағы эркиндик үчүн күрөшүүчүлөрдүн (Бектур, Искендер, Зулайка ж.б.), же болбосо Ч. Айтматовдун «Эрте жаздагы турналар» повестиндеғи фронт үчүн деп балтыр эти толо элек балдардын бирдиктүү максатка умтулуулары, уюмдашкан аракет-күрөштөрү, бирине бири түшүнүү менен жасаган мамилелери, бириниң сезүн бири угуп, ага баш кооп, тuu тутуп, бирдиктүү идея үчүн умтулуулары... ж.б.

Мұнәздеме-дил баяндын дагы бир мұнәздүү белгиси - берилген чыгарманың (М.: «Манас» эпосундагы) образдар системасын бүтүндөй мұнәздөп, салыштырмалуу иретинде жазуу, аларды чыгарманың урунттуу жерлеринен фактыларды мисалга тартуу менен сипаттоо болуп саналат. Ал тургай, окуучу чыгармадагы айрым каармандарга жасалған автордун симпатиясына өзүнүн көз карашын билдириүү менен сүрөттөө иш аракети дил баянга кошумчалануусу толук мүмкүн.

Ушул түрдөгү бир окуучунун жазганын эч ондоосуз, мисалга алыш көрөлү. Дил баян акын С. Эралиевдин «Ак Мөөр» поэмасынын негизинде жазылган.

«БИЙЛИК: СУЛУУЛУК ЖАНА МАХАБАТ»

Поэмада теңсиз замандын капканына түшкөн, тилемкин ишке ашпай калган трагедиясы башкы каармандар Болот жана Мөөр аркылуу берилген. Сүйүү - өмүрдүн негизги бөлүгү, бирок анын эркиндиги болбосо, ал сүйүүдөн эмне пайда? Мөөрдүн Жантай менен баш кошушу ага ардак жана даңқ алыш келбеди. Ошондо дагы, Болотко болгон сүйүүсү өчпейт. Демек, бийлик маҳабат менен сулуулуктан алсыз.

Эх сүйүү, сүйүү! Кандай гана кол жеткис бийиксин, кандай гана татаалсын, кандай гана таттуусун. Адамга ақыл-эс, бакыт кошо турган да сенсисин, ақылынан ажыратып, бактысыз, армандуу кыла турган да сенсисин, сүйүү!

Мына ошол сүйүүнүн убалына калган - хан Жантай. Ал өз бийлиги менен гана чектелип, башка бирөөлөрдүн сүйүүсүнө, бактысына чок салып, Мөөрдү алган. Аны Мөөрдүн сулуулугу гана кызыктырган, демек, чон эгоист. Жантай ак сүйүүнүн баркын түшүнгөн эмес. Анын жапайы мүнөзү поэмадагы көптөгөн деталдардан байкалат. Эгер ал чыныгы татыктуу болуп, чыныгы адамдык парасаты болсо, андай ишке барат беле? Айтор, ал кыларын кылды, жаштардын өмүрүнө балта чапты.

Ал эми Мөөргө кайрылсак, анын Жаңыл Мырзаныкындай баатырдыгы, же оозунан сөздөрү куюлушкан текмөчүлүгү, же Каныкейдеги колунан көөрү төгүлгөн узчулугу болбосо да, анын келишкен, ак күү кейипин кийген Айчүрөк сымал сулуулугу бар. Мөөрдүн бактысыздыгына себепкер жана анын арманы болгон дал ошол сулуулук.

Мөөр сыны: аппак ыран, кара көз,
Кырдач мурун, субагай бой чырайллуу.
Ичке кашы жүрөккө урчу жебедей
Саал ийилип, саамай жакка тартылуу.

Мында Мөөрдүн бирде тунгуч сүйүүсүнүн бийиктиги элестелсө, бирде токтоолугу, назиктиги элестейт. Поэманды барактап жатып, анын ақылдуулугуна, адамкерчилигине, ички сабырдуулугуна баш ием. Эгер Мөөрдү Соңкөлдүн мүнөзүнө салыштырсак, кандай шайкеш келер эле. Деги эле чыгарма толугу менен Соң-Көлдүн коштоосу аркылуу жургөнү бекеринен эмес го.

Ал эми Болотчу? Болоттун кандай сапаттарына Мөөр ашык болду э肯? Ооба, Болоттун да өзүнө тиешелүү сыймыктантчу касиеттери бар. Анын ак ниеттиги, турмушка тике карагандыгы, сулуулукту жана ак сүйүүнү баалай билгендиги, адилеттүүлүгү кандай гана жакшы сапаттар.

Бекеринен эле Мөөр Болотту сүйүп калган жок да. Мөөр түбөлүккө Болоттун жүрөгүнөн түнөк тапты. Болот чын жүрөгү менен сүйө билгендиги жана ажалга тике карагандыгы менен күчтүү каарман.

Ошентип, сүйүнүн чырагы өчкөн сон, андан ары жүрүүгө жол каранты...

«Жол катуулап, боз булуттар удургуп,
Жакын жерде добул барын сездирет...»

Ал эми азыркы турмуштасы, азыр эмне күчтүү? Билбейм. Айтор, азыр көрүп жатабыз, чыныгы махабат, чыныгы сулуулук, чыныгы бакыт жокко зе! Мени көлкө ойлонткон нерсе, чын эле тенсиз заманга сапар тартканы, чын эле бара-бара убакыт еткөн сайын колунда бийлиги барлар гана чыныгы турмушта жашап, ал эми карапайым эл күнүмдүк гана жашосу жөнүндө ойлоп калабы?.. Жок, мен буга ишенгим келбейт! Бирок, бул – чындык. Чындыгында эле, азыр ар бир кыймыл учун маяна төлөшүн керек, билим алуу да абдан кымбатка турат. Колунда жокторчу, алар эмне кыльышы керек! Ошондой эле чыныгы сулуулук жөнүндө да акырындал унугуп, ал жөнүндө таптакыр башка түшүнүк алыш баратабыз. Алсак, бизде Мөөр сымал ашкан сулуу кыздар азы? Жок, аларды биз сулуу дейбиз, бирок алардын чандасынын гана ички дүйнөсү сулуу, ал эми экөө шайкеш келбесе, аларды сулуу дешке мүмкүнбү?.. Ошондой эле Жантай ханга окшогон зөөкүрлөр, адилетсиз, байлыгына ишенген адамдар азыр да көп эле кездепет. Көп эле жаш кыздар көр оокаттын айынан соң атасы менен курдап кишилерге турмушка чыгыш жатыштайбы. Бирок, биз бүгүрүүчүлөр, XXI кылымдын кадрлары, убактылуу бийликтин күчүн жоготуп, сулуулукту, адамкерчиликти жана ишенимди алдыга сүйрөйбүз, мен ага ишнем.

Ошентип, буга чейин адабият майданында салгылашып, канчалаган тагдырлар менен таанышып, анализ жасоону үйрөндүк. Алардын бардыгы бизге сабак болуп берди. Адабият аркылуу жаман менен жакшыны айырмалай билдик, чыныгы турмуш жөнүндө бир аз түшүнүк алдык. Атаганат, бардыгы эле жомоктогудай, китеттегидей болсо кана?! Бирок андай болбайт, анткени турмуштун өйдө-ылдый болбосо, кызыксыз болмок...

Мына «Ак Мөөр» поэмасын окуп чыгып, бийликтин убактылуулугун түшүндүк. Жантай бийлик менен сулуулукту, ак сүйүнүн жеңип алам деген ою ишке ашпай калды. Бул туура, анткени сулуулук жана махабат эч убакта бүтпөйт, ал кылымдан-кылымга даңазаланчу нерсе. Бардык ақын-жазуучулар бул темага кайрылышат. Мисалы, «Жамийланы» алалы: Жамиила Мөөрдей болуп байланып калган жок, ал сүйгөнү Данияр менен бардыгынан кечиши, бакыт издең кетти. Аттин, эгерде бардык эле адамдар бактысы үчүн ушинтип күрөшсө болбайт беле?..

«Ак Мөөр» поэмасы - түбөлүккө жашай турган чыгарма, анткени ал - чексиз махабатты даңазалайт. Поэманын таалим-тарбиялык мааниси мен үчүн абдан зор болду.

«Ак Мөөр» поэмасын талдап чыгып, алла-таала адамга берген сулуулуктун, сезим кылдарын черткителеген сүйүнүн, бардык нерсе-ни бийликтин күчү менен колуна алам деген хан Жантайдын зөөкүрлүгүнө күбө болдум.

Көрсө, сулуулук менен махабат байлыкка алмашылбаган, бийликтен баш ийбеген, табиятынан жалтанбаган улуу күч тур!

Жашоодо сулуулук болсун, сүйүү болсун!

Сүйүү таза,

Сүйүү бийик асмандай.

Сүйүү ысык,

Айтып бүткүс дастандай!

Ч. БОСУМБАЕВА. *Бишкек шаары, 1998-жыл,*

№5-гимназиянын 11-классынын окуучусу.

2. Очерк-дил баян

Дил баяндын бул түрү бапкалардан адабий-публицистикалык мұнозға ээ болуусу менен айырмаланат. Анткени мындаидилбаяндын объектисине жазуучунун өмүр жолу, же көркөм чыгарманын айрым бир типтүү каарманынын тагдыры алынуу менен, алар биз жашаган турмуш чындыгынын фонунда публицистикалык көркөм ой жүгүртүү аркылуу ишке ашырылмакчы.

Өзгөчө көнүл буруучу деталдар: очерк-дил баянда реалдуу адамдардын тагдыры ачылуу менен болгон окуялар чагылдырылат. Анын бир езгөчөлүгү: фактыга таянуу, т.а., документалдуулук, бирок алар көркөм сөздүн күчү менен сыйпатталат. Каармандардын мүнөзү, психологиясы, ички дүйнөсү ачылат.

Мисалы, белгилүү публицист С.Байгазиевдин «Жазуучунун индивидуалдық өз алдынчалыгы: Жусуп жана Мукай», же адабиятчы А. Акматалиевдин «Ч. Айтматовдун өмүр жолу менен чыгармачылыгы» аттуу очерки эн сонун далил боло алат. Бул очерктерде кыргыз адабиятынын алп өкүлдөрүнүн өмүр жолу менен чыгармачылыгын турмуштук күрөштөрдөн ажыратып карабастан, ал тургай алардын ажырагыс биримдигин (адам менен коомдун) фактылар менен илимий-популярдуу, адабий-публицистикалык маанайда баяндалат.

Аталган жазуучулардын адамдык да, жазуучулук да тагдырлары жандуу фактылар жана жумшак тил менен жазылып, алардын өз алдынчалуу ажары даана ачылат. Бул айтылган ойлор улуу орус сынчысы В. Г.

Белинскийдин: «Эгер очерк жандуу жана кызыктуу болсо, демек, ал кургак көчүрмө да, кургак тизме да, эч ажары ачылбаган бозомук нерсе да эмес, ал адамдарды же окуяларды «көркөм кайра жаратуу болуп саналат» - дегенин далилдеп отураг.

Очерк-дил баяндын экинчи түрү – анын борбордук каарманы адабий чыгарманын көркөм каарманы болуп алынган дил баян бolorун айттык эле. Жогорудагы В. Г. Белинскийдин сезү да муну эске салбай койбыйт.

Демек, ал - окуучу өзү сүйгөн адабий каарманынын тагдырын көркөм жана турмуштук чындыктын негизинде талдап, анализдөө менен адабий жана турмуштук байкоолоруна таянып, кайрадан өз алдынча типтүү бир каарманды жаратуучу болуп калмакчы.

Мындай дил баянда көркөм каарман биз жашаган турмуштагы эле биз менен жанаша жашаган адам катары чыга келет. Анда сюжет кургак көчүрүлбөйт, фактылар жөн гана тизмектелинбейт, анын конкреттүү кайталангыс мүнөздөрү сыппатталат да, коомдук маанилүү окуялардын күүсүндө, замандын мүнөзүнүн фонунда өз алдынча типтүү каарман түзүлөт. Мунун баары, окуучунун өз алдынча ой жүгүртүүсүнүн негизинде, көркөм публицистиканын тили менен берилет.

Эмесе, очерк-дил баянга мисал катары бул үзүндүн келтирели:

АЛЫКУЛ МЕНЕН ЗЕЙНЕП

«Адегенде Зейнеп эже менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кайсы күнү баарыбызды билдиридик. Эженин үнүнөн кубанычын жашыра албагандыгы байкалып, оозуна «келгиле, келгиле» дегендөн башка сез кирбеди. Үйүнүн дайнын болсо, мурда эженин үйүнде бир сапар болгон журналист Мундузбек Тентимишовдон алдык. Ташкентке баруубуздун негизги максаты бир кезде агабыз Алыкул менен эки жылча болсо да бирге жашаган Зейнеп эже жолугуп, белгилүү акындын 75 жылдыгына арналган, туулган айылы Каптал-Арыкта курулуп жаткан музейине коую учун магнитофондун тасмасына эскерүүсүн жаздырыш келүү эле. Ошентип, тийиштүү даярдыктарды көргөндөн кийин, Ташкентти көздөй сапар алдык.

Убадалашкандай эле, Зейнеп эже ошол күнү үйүнө балдарын чакырып, бизди күтүп жаткан экен. Биз, партиянын Панфилов райондук комитетинин мүчөсү Вера Усёнова, райондук «Эмгекке даңк» газетасынын сүрөт кабарчысы Оңолбек Абрамзаев жана республиканын тарых музейинин улуу илимий кызматкери Айнаш Төлөмүшова болуп, жекешембى күнү saat 10до эженин үйүнө кирип бардык. Меймандарды кастарлап тосуу өзбек элинин баштан берки адаты. Колдорун бооруна алышып, сомодой жигиттер каршы альшты. Атайын ат арытып баргандан кийин убакытты бекерге кетирбестен, дароо эле Алыкул тууралуу сез баштадык.

Зейнеп эже деле буга каршы болгон жок. Бир азга улутунуп алды да: «Эмнеден башта-рымды дагы билбей турам», - деп ооз учунан күбүрөп, өзбекче бир да сөз кошпой нукура кыргызча баянын баштады:

- Мен анда Москвада театралдык институтта окуп жүргөн кезим. Жайында каникулга келип, кандайдыр бир отуруштардын би-ринде Алыкул менен таанышып калдым. Мурда ал тууралуу агаман бир-эки ирет уккам. Себеби, ал экөө Токмоктогу жетим балдар үйүнде бирге болушуптур. Оттуруш аяктаганча Алыкул менин жаныма қыналыша отуруп, кызыктуу сөздерден күлдүрө сүйлөп, өзүнө менин көңүлүмдү бөлдүрүүнүн аракетинде болду. Мага да анын орундуу сүйлөгөнү, калбаат кыймылы жагып калды. Алыкул тууралуу дагы билгеним - анын сүйлөшүп жүргөн кызы Айдай экөөбүз жакшы болчубуз. Ошол кезде Алыкул аны унуга албай жүргөн кези окшойт, кээде мени менен сүйлөшүп жатып, менин сөздөрүмдү укпай бир чекитти карап, бир топко чейин телмирип калар эле. Анан гана уйкудан очуп ойгонгондой селт этип, дароо сөзү башкага буруп кетчү.

Дегинкиси Алыкул боорукер эле. Ушунча болгону Алыкулдай боорукер жанды кезиктире элекмин. Өзү жетим өсүп, турмуштун азап-тозогун көп тарткандан болсо керек деп ойлочумун. Көпчүлүк убакта оюмда эмне болуп турганын билип койчу.

Оттуруш аяктагандан кийин мени үйгө жеткирип барды. Көңүлү шайдоот. Үйгө кирип баратканда артыма бир кылчайып карасам, ал мени узата телмире тиктеп турган экен. Ошо боюнча бир топко чейин жок болуп кетти. Алыкул бир топко жок болуп кетип, анан капыстан эле пайда боло калчу. Мен эми Алыкул келбейт, жөн гана узаткандыр деп ойлоп, оюма эч нерсе албай жүрө бердим. Бир күнү дарбазанын эшиги акырын саал-паал ачылып, Алыкул же эшикти жаппай, же ичкери кирбей телмире карап туруптур.

- Эмне турасың босогодо, ичкери кирбейсиңби, - деди агам Сапаргалый Алыкулга.

- Зейнешти карап турам. Зейнешке эле үйлөнүп алсамбы деп турам, - деди жүзүнөн эч кандай күлкүнүн изи билинбей.

- Мейлиң, мейлин, - деп койду агам да оюна албай. Каникул аяктап, кайрадан Москвага окууга жөнөдүм. Бул 1939-жылдын күзү эле. Көп узабай эле артыман Алыкул жетип барды. Үйленүү тууралуу оюн билдириди. Мен: «Окууну бүтөйүн. Ага чейин турмушка чыкпайм», - деп көшөрүп туруп алдым. Ошондон баштап, Алыкул Кара-Балтадан Бишкекке каттагандай эле, Москвага байма-бай каттай баштады. Сабактан кийин экөөбүз Москвандын кооз жайларын көребүз, кинотеатрларга барабыз. Алыкул күлкүлүү сөз айтып, зериктирбейт. Ошол кезде ал «Жолборс терисин кийген баатырды» которуп жүргөн кези экен, көрсө. Өзгөчө Шота Руставели, Шекспир жөнүндө берилүү менен сүйлөйт. Ошол кезде Шекспирди да которуу оюнда бар турбайбы.

—Ээ, Зейнеш, - дечу ал кыялданып, - биз жөн эле пенде экенбиз да. Мына, жазса Шота абадай жазсын. Тим эле жүректүн түпкүрунөн сууруп алат го, чиркин! «Баатыр» не деген чыгарма. Анык классика деген ушул!

—Аманчылык болсо муну которуп тартууласам, арманым болбос эле бул эки дүйнөдө!.. —деп калар эле...»

Ж. ТУРУСБЕКОВ. «Алыкулга таазим»,
Бишкек, 1995-ж. 39-41-б.

3. Рецензия-дил баян

Рецензия-дил баян мектептерде бүгүнкү күндө көнцири практиканып жүргөн, чыгарманын идеялык-тематикалык мааниси жөнүндөгү дил баянга окошош, бирок рецензия деп аталып, анын жанрдык өзгөчөлүгү даана көрсөтүлүп отургандыктан, кайсы бир көркөм чыгарма жөнүндөгү курулай декларативдик сыйпаттоо эмес, чыгарма же анын каарманы туурасында окуучунун жекече талдоосу, жекече көз карашынын берилген-дигинде экендиги талашсыз.

Рецензия - латын сезү, караштыруу дегениди билдириет. Ал – чыгармага болгон адабий сыйнык талдоонун оперативдүү бир формасы: А рецензия-дил баян адабий рецензиянын ушул белгисин өзүнө камтыйт.

Мындай дил баяндын мүнөздүү белгиси, биринчиден, чыгармага же каарманга аналитикалуу, ар тараалтан мүнөздөмө берилет, экинчиден, окуучу тарабынан ага акыйкат баасы берилүүсү мүмкүн.

Окуучу адегенде мына буларды эске алууга тишиш: рецензияда чыгарманын атальшы, чыккан жери, жылы аталып, чыгарманын кыскача сюжети, каармандардын кыскача мүнөздөмөсү берилет да, андан ары автордун сюжет куруу, образ түзүү ж.б. чеберчилиги сыйпатталат.

Эгерде рецензия-дил баян ушундайча чеберчилик менен жазылып, автордун стилдик өзгөчөлүгү, чыгарманын тили, каармандын өз алдынчалыгы ж.б. маалыматтар, цитаталар менен ынанымдуу жазылып, автордун ийгилиги менен кемчиликтери даана көрсөтүлүүгө жетишилсе, анда ал дил баян жанрдык өзгөчөлүгүн так аныктай алган болор эле. Ошон учун, методист Ю. А. Озеров: «Мүнөздөлүнбәй берилген баа - куру сез-дүүлүк, далилсиздик, логикасыздык» гана болорун туура экспертип отурбайбы.

Мындай дил баяндын түрүнө мисал катары окуучулардын колунан жараглан ойдогудай ишти табуу кыйын. Ошентсе да, айта кетким келет, айрым учурда республикалык олимпиадалык мелдештерде айрым чыгармачыл, ишкөр окуучулардын Ч. Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образдары тууралуу жекече ой жүгүртүүлөрүн учуратууга болот. Алардын айрымдары Жамийла менен Да-

ниярдын турмуш куруп кетүүсүн Данияр Садыктын үй-бүлөсүн бузуп, Жамийланы аялдыкка алыш кетти, же болбосо, «батышта кандуу согуш жүрүп жатса, ал эми Жамийла күйөөсүн күтпөй, Даниярды зэрчип кетүүсүн каталык деп эсептейм, а анчалык эле Даниярды сүйгөн болсо, согуштун бүтүшүн, Садыктын келишин күтүп, анан деле ажырашып кетпейби...» - дешип сындашат. Же болбосо, «Делбирим» повестинде Байтемирдин Аседди үйүнөн кетирбей коюшуна же кичинекей Сапарды Аседдин атасына жибербей коюшуна ичтери күйүп, атадан баланы кантып айрып бөлүүгө болот, алар канчалык ошентишсе да, «Самат акыры өз атасын табат да» дешип, мында да чыгармага, андагы каармандардын кылыш-жоруктарына өз алдыларынча жекече талдоосун, ой-пикирлерин билдиришүүдө.

Мындай ой-пикирлерди четке кагууга эч жарабайт, андан көрөкчө окуучулардын кайчы ой-жүгүртүүлөрүн колдоо гана керек, аны андан ары өстүрүүгө багыт берүү кажет.

Ал эми чыныгы рецензия тууралуу айтылуучу сез - башка. Мисалга, жаңы жааралган көркөм чыгармaga жазылган адабий сын, талдоо же чакан рецензияларды көп эле тарттууга болот. Ошентсе да, мугалим алардын ичинен тили жатык, объективидүү жазылган эки-үч рецензияны мисалга алыш, андан соң жаңы чыккан чыгармaga же жаңы таанышып отурган кайсы бир повестке, ангемеге, ырга өзүлөрүнүн чакан пикирлерин жаздырууга көнүктүрсө ашыктык кылбайт. Мындай ырааттуу иш-аракет өз учурунда жемишин берери шексиз. Окуу китептеги жазылган талдоолорду жана баяндоолорду сезмө-сез пайдаланып, же андагы берилген баа-мүнөздөмөлөрдү сокур зэрчип, кайталап жазгандан көрөкчө, мындай дил-баяндарда окуучулардын өз чыгармачылыгы жылт этип көрүнө калыш отурбайбы.

4. Публицистика-дил баян

Дил баяндын бул түрү көбүнчө эркин темада, ой толгоо түрүндө жазылат да, публицистиканын стили сакталат.

Мында да, негизинен, тандалып алынган тигил же бул тема бо-юнча окуучунун жекече ою, көз карашы, фактыларды чогулта билип, аны талдай билүүсү, аягында өз баасын айтып, жыйынтык чыгара билүү, «турмушка карата аналитикалык мамиле» (А. Муратов) жасай алуусу өзгөчө эске алынат.

Мындай болгон соң, публицистика-дил баян кептин ой жүгүрттүү түрүндө мисал болору анык. А ой жүгүртүүнүн структурасы, адегендө проблемалуу тезис коюлуп, анан аны далилдүү фактылар менен чечмелөө, анын негизинде жекече ой жүгүрттүү менен жыйынтыкка келүү болуп саналат.

Бирок жекече жыйынтык жөнүндө айтканда, окуучу ой келди тенденциялуу, ишке ашпаган кыялдарды саймединеп берүүсү жарабайт. Окуучунун ой жүгүртүүсү учурдагы коомдук турмуш, анын чыныгы картиналары, далилдүү, урунтуу окуялар, тарыхый фактылар менен далилденип отурат да, алардын негизинде реалдуу өнүгүү боло турган же сезсүз аткарылууга тийиш болуучу проблемаларды алдыга сунуш кылуунун негизинде жыйынтыкталмакчы.

Мындай багытка ылайык келүүчү айрым материалдардын тематикасы тууралуу буларды атасак болот. Мисалы, «Мен келечекте ким болгум келет?», «Бүгүнкү базар экономикасы жана жаштар», «Динге менин мамилем», «Жаратылышты коргоо - Ата Журтту коргоо», «Мен илим кылымынын адамымын», «Мен ыймандуулукту кандай түшүнөм?», «Канча тил билсем - ошончо кишимин», «Эне тил тагдыры - эл тагдыры» ж.б.

Бул аталган тематикалар мектеп практикасында бир катар жылдардан бери эле практикаланып келе жатат. Анткени алар ар бир муундун окуулун, өзгөчө жаңы өсүп келе жаткан бүгүнкү жаштардын жигердүү муунун өзгөчө ойго салары бышык.

Мындай тематикалардагы публицистикалык макалалар мезгилдүү басма сездөрдө (газета, журналдар) жана радио-теледе дамаамат ой жүгүртүү багытындагы публицистикалык дил баяндарды жазууга даярдоодо ошол материалдарды окууну жана угууну сунуш кылуусу, аларды үлгү катары мисалга тартып, талдап үйрөтүп, анан гана ошондой дил-баяндарды жазууга үйрөнүүсү, ага багыт берүүсү зарыл.

Мындай даярдык иштерин жүргүзүүдө мугалим берилген тема боюнча ага план түзүп берип, алга жетелеп, анан андан ары эмнеден баштап, ишти кайсы багытта улантуусу, ал үчүн кандай материалдарды, фактыларды кантитп тандосу, алардын негизинде изилдеп-талдоо иштерин жүргүзүүсү, аягында фактыларды салыштырып жыйынтыктоосу зарыл экенине көнүктүрүлмөкчү. Жыйынтыктап айтканда, публицистика-дил-баян күнделүк коомдук-саясий, актуалдуу маселелерге карата, курч, көркөм сездүн күчү менен жазылган, турмуштук фактыларга негизделген өзгөчө ой жүгүртүүнүн коомдук активдүүлүгүн, турмушка ой жүгүртүү аракетинин алгачкы кадамдарын билгизет.

Бул сыйктуу дил баяндар, эгер өз аты менен атай тургандай денгээлде болсо, анда ал окуучунун эркин темада жазылуучу мыкты жумушу болуп саналары белгилүү. А окуучулар мындай эркин темалардагы дил-баяндарды жазуута өзгөчө кызыгышат. Ал негизги темаларды анча жеткиликтүү билбegenдигинен эмес, бир теманын чынжырында тушалбай эркин темада чабыттап эркин жазууну, ой жүгүртүүсүн, билимин сынап көрүнү самагандыгы экенин, мугалим окуучусунун андай максат оюн ишке ашырууга сезсүз көмөктөшүүсү, багыт берүүсү зарыл. Эмесе, публицистика-дил баянга мунөздүү үзүндүнү окуп көрөлү.

УЧУНЧУ КАТ

Дос күтүү жөнүндө. Жаман дос - көлөкө сыйктуу, күн тийип турганда качып кутула албайсын, күн бүркөөдө издең таба албайсын. Ушунун сынары колундан иш, оозундан сөз келип, ооматың артып турганда, достошууга ашкере жан тарткан адамдардын чыныгы досу да (кээде сен ага, ал сага түшүнбей) акыбет кылбай кетет. Ошон учун эртеби-кеччи көнүл суутуп, сени сындырып таштал кетпеген, бу дүйнөдөгү чыныгы, ишенимдүү дос - экөө гана: бу – эмгек жана китең. Жашындан китеңкей, эмгекке дербиш болуп, эмгегин, акылың менен чөйрөнө, элиңе жаксан, бейтааныш кишилер түгүл, араздарын да сага - дос, жолдош.

Ал эми сен күткөн турмуштагы дос-жоро, ар кыл курагында ар башкача болот, тагыраак айтканда, өзүңө жараша болот. Адам ыл-габай жаш кезинде отеле дос-жоро күтөт. Бирок мезгил өткөн сайын алар азайып, картайган кезинде эң ишенимдүү, эң жөнөкөй досторун гана калат. Анткени курак өткөн сайын адам турмуштан сыналып, иргелип отуран да, анын андоо сезими жашпоодогу отеле көп төтө сырды таанып билүүдөн улам, айрыкча, мезгил өтүп, турмуш аларды коомдо өз-өз ордуна көй баштаганынан улам, бири өйде, экинчиси төмөн каратап, башканы кой салам айттуудан калып, сууп кетишет.

Дагы бир себеп, кээ киши чыныгы сүйүүсүн сактай биле албагандай эле, чыныгы достукту да сактай албайт. Мындайлар кичине эле зоболосу көтөүрүлсө, дароо үнү, сүйлөгөн сөзү, кыймылы өзгөрүп, өзүнөн төмөннүрөек кызматтагы досторуна мамилеси өзгөрүлүп, өзүн кесем сезип, корсоюп калат. Не кыласын, анын болгон жаман акылы ошо, көр пенделиги, бечаралыгы ошо!

Жан уулум, ошон учун өзүн көсөм, өңгөнү төмөн санаган адам менен эзели достошпо. Сырынды душманым билбесин десең мындайларга ооз ачпа. Айрыкча, дагы айттарым: ичи тар, көралбас менен кабинетте, жыйында бирге отурба, түркөй, өжөр менен талашпа; эки жүздүү, жалганчы, сараң менен мамиле түзүп, наадан менен ичимдик ичпе!

Бакайдай, чыныгы доско өзүн тете болуу учун: «Досум мага эмне берип, эмне жакшылык кылды?» — деп ойлобой, — «Мен досума эмне берип, эмне жакшылык кылдым?» — деп ойло. Эгер жакшылык кылсан ал жакшылыгынды милдет кылыш, ага айтпа. Милдет кылуу, эсептешүү, майда кишинин, дүнүйөкор кишинин иши.

Жан уулум, акырында айттарым, өзүңө дүйнө-дос издебей, идеялаш дос изде!.. Албетте, төрт тарабы шай киши болбойт дүйнөдө. Ошон учун, бой жетип турган чагында өзүн периште сезип, жигиттен жигит тандап жүрүп, акыр аягы күйөөсүз калган бейоопа карадалы кыздай болуп, кемчилиги жок, төрт тарабы шай дос издейм деп жүрүп, акыр аягы дос-жоро-суз жалгыз-жарым калба ... *K. САКТАНОВ. «Кырчын» журн. 1996-жыл, №2.*

ЭНЕ ТИЛГЕ КАЙТЫП КЕЛҮҮ

«Өзгө тилди канча жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм», – деп акын абдан таамай айткан. Бөлөк тил кантсе да, биздин колубуздагы инструмент, пайдалана турган курал. Ал эми эне тилибиз болсо, кан-жаныбыз менен кошо бүткөн, боор эт менен тен, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөттүбүз, сыймыгыбыз. Бекеринен: «Эне тилим - эне сүтүм», - деген акылман учкул сөз арабызда жашабайт. Кыргыз тили — өз алдынча улут экенибиздин эң орчуңдуу белгиси. Демек, эне тилди сүйүү, урматтоо, ыйык тутуу - эгемендүү республикабыйздын ар бир атуулунун нравалык жүрүм-турумунун башкы критерийлеринин бири болууга тийиши.

Тилекке каршы, тоталитардык системанын, сверхинтернационализмдин шарттарында маңкуртчулук оорусуна чалдыккан, улуттук тамырлардан оолактап калган көптөгөн жарандарыбыз 1989-жылы кабыл алынган өз эне тилибиз жөнүндөгү мамлекеттик мыйзамды жүзөгө ашыруу ишинде ыкшоолуктуу көрсөтүп жатышат. Биз көп учурда тил мыйзамынын ойдогудай аткарылбай жаткандыгын, өкмөткө, президентке шылтайбыз. Ырас, жогору жактан да кемчиликтер кетип жатат. Бирок эң неғизги соң өксүк - биздин көбүбүздөгү эне тилибизге карата патриоттук рухтун өнүкпөгөндүгү, улуттук аң-сезимдин, тилдик өзүн өзү андап түшүнүүбүздүн (языково самосознание) төмөнкү дөңгөэли, маңкуртчулук өнөкөтүбүз болуп отурат. Кыргыз тили кыргыз пенделеринин кайдыгерлигинен азап чегип, өз ата мекенинде арыш керип, өркүндөп өсө албай отурат. Мен Кыргызстанымдан кыргыз тилине кайдыгер кыргыз академигин көрдүм. Кыргыз тилине кыйышк көз менен караган кыргыз министрди, депутатты көрдүм. Эне тилин унуткан Бишкектик Такинди көрдүм, ошондой эле немени соттон көрдүм. Эне тилин сүйбөгөндү Чүйден көрдүм, ошондой эле маңкуртту үйдөн көрдүм, урмат-сыйлуу терден көрдүм. Эне тилде эки ооз сөз жазалбаган айымды көрдүм, ошондой эле бизнесмен байынды көрдүм. Мына ошентип, жергебизде, бөтөнчө, улутубуздун жүрөгү - Бишкекте эне тилибизди уул-кыздарыбыздын кайдыгерлигинин калың туманы басып жатат. Иш кагаздары дээрлик орус тилинде.

Бурадар, тетиги өзбектерди, чечендерди, еврейлерди карачы. Израилде еврейлер иврит тилин баладай багып турат, эне тилдин отун алоолонтууп жагып турат. Эне тилге еврейдин сүйүссү, дайра болуп ташындан агып турат, мунусу бүт дүйнөгө жагып турат. Ал эми Бишкектеги кыргызбайды карачы өз тилине аркасын салып турат, эне тили арт жакта кальга турат. Эне тилин таманга тепсеп турат, уй сыйктуу маңыроо кепшеп турат.

С. БАЙГАЗИЕВ. «Инсандын ич жасаңылынуусунун зарылдыгы»,
Бишкек, 1998- ж. 25-б.

5. Аңгеме-дил баян же новелла-дил баян

Дегинкиси, аңгеме жанры турмуштун бир үзүм окуясын чагылдырып, аз сандагы каармандардын тагдырын камтыған, көлемү чакан окуя тез өнүгүп, бат жыйынтыкталған, бирдиктүү бир турмуштук ойду камтыған, кара сез түрүндөгү (прозалык жанрдагы) чыгарма экени белгилүү. Анын кандай чыгарма экенин окуган адам дароо эле сезери да анык. Анткени андагы бириң-экин каармандардын тегерегиндеги еткөн окуяны, же кайсы бир окуянын үзүмүн окуп эле тутай.

Аңгеме жаза билген, же жазууга аракет кылган балдар да мек-тепте жок эмес. Себеби аңгеме өзүнүн табиятына жараша баланын көңүлүн ойготуп, өз турмушундагы кыялдуу, өз алдынчалуу, шок, күлкүлүү окуяларына жакын, окшош болуусу менен, балдарды өзүнө тартып турары шеккисиз.

Новелла дагы ошондой. Ал дагы көлөмү, камтыған окуясы менен аңгемеге окшош болгону менен, бирок окуянын жыйынтық бөлүгүндөгү адамды терең ойго салган, түйшөлтүп, ичиң тыз эттирген тагдырлар аңгемеден айырмаланып турат. Ошентсе да, ал экөө бири-бири менен психологиялык жагдайларга жараша шарттуу түрдө гана айырмаланбаса, новелла деген сез француз тилинен каторгондо *аңгеме* дегенди эле түшүндүргөнүн эске алсак жетиштүү.

Окуучулардын мына ушул айтылган бағыттарда өз алдыларынча иш жүргүзүп, чыгармачылыкка бағыт алган учурлары жок эмес. Образдуу айтсак, адабият же тил сабагында дил баян жазууда негизги теманын тегерегиндеги адабий ой жүгүртүүнүн чегинен чыгып, эркин ой жүгүртүүгө өтүп кеткенин байкабай, өз алдынча жаңы чыгарма жазып жатканын туйбай калган чыгармачыл окуучулар жок эмес.

Мисал келтирели: Окуучу 9-класста К. Баялиновдун «Ажар» повести боюнча, же 11-класста Ч. Айтматовдун «Делбирим» повестинин негизинде «Жалғыз тал ширенкө да өчөт, анан мен да өчөм» жана «Армандуу маҳабат жөнүндөгү эң сонун дастсан» деген темаларда дилбаян жазууга киришти дейли. Өз ишине чыгармачыл мамиле кылган, теманы эң сонун билген, сезимтал окуучу китептен окуганын жөн салды гана кургак баяндап кооп гана чектелип калбайт. Ал автордук баянды жүреңүндөгү электен өткөрүп, каармандар менен кошо жашап, тагдырлаш пендө катары көз ирмем болсо да бирге боло калып, акырында балалык баёо, сезимтал жүрөгү менен «оорул» өз алдынча жаңы аңгемени - аңгеме-дил баянды, өзүнүн алгачкы чыгармасын жазып койгонун билбей калары бышык.

Мындаидар учурлар практикада жок эмес, мектептик же олимпиадалык сыноолордо окуучулардын жазған чыгармаларын, дил баяндарын көп эле учураткан учурлар болгонун айткым келет.

Алсак, ангеме-дил баяндарда Ч. Айтматовдун «Эрте жаздагы турналар», «Ак кеме», А. Токомбаевдин «Мезгил учат», Ж. Турусбековдун «Женишбек» ж.б. чыгармалардагы образдарды талдоодо дал ошондой учурлар кайталаңары шексиз.

Мындай учурларды кубаттоо керек, окуучулардын чыгармачыл эмгектерин татыктуу баалап, аны өркүндөтүү багыттарын көрсөтүп, андан ары ангеме-новелла жанрындагы өз чыгармаларын жаратууларынын жолун таап берүүсү кажет. Анткени адабият сабагынын эң негизги милдетеринин бири ушул эмеспи.

Антпесе, методист А. Муратов айткандай: «Китептен көчүрүү – дил-баян жазуу эмес, анда окуучунун өздүк чыгармачылыгы жок жана болбайт».

Жогоруда айтылган оюбуз куру болбосун деп, алтын медаль үчүн сыноого жазылган эркин темадагы дил баянды мисалга тарталы.

ЭЛЕТ ТУРМУШУ: БҮГҮН ЖАНА ЭРТЕҢ (Аңгеме-дил баян)

Эртең менен таң кылайып, күн жарық шооласын жерге төккөндө автобуска олтурдум да, алыссы бир айылга сапар тарттым. Качан болсо да жер кыдырып, элдердин турмушун көрүп, кайра ошол көргөндөрүмдү газета, журналдар аркылуу элге жеткирүү журналисттин милдети эмеспи. Бүгүн да элет турмушу жөнүндө ойго батып, өз көзүм менен көрүп, кулагым менен Укканымды кагаз бетине түшүрүп, эл менен бөлүшөйүн дедим.

Мага керектүү аялдамадан түшүп калып, эмнеден баштарымды ойлонуп тургучча, шаарга бара турган автобус келип калды. Ошол жарым saatтын ичинде мурдагы жана кийинки келген жүргүнчүлөр жайнап кетти.

Ансыз да толуп турган автобуска жөөлөшүп, түртүшүп жатып баары кирди да, чүкөдөй кичинекей кемпир калып калды. Шаарга барбай калып калганына өкүнүп, автобустун боорун чаап жиберди да, терлей түшкөн жүзүн жоолугунун учу менен аарчый кетти. Мен ага жакын басып келдим да:

- Энеке, шашпай кийинкисине эле түшүп кетпейсизби?
- Кийинкиси дейт тура, кийинкиси түштө келет.
- Шаарга эмнеге бармак элениз?

- Чай-пайды айылдан эле алып алайын десем, дүкөндүн эшигин күнү-түнү кара кулпу кайтарып турса, шаарга барбаганда кайда бармак элем. Минтип автобустан да калып калдым. Жүр балам, эми үйгө барып, бир чыны чай ичели, - деди.

- Раҳмат, эне, жумушум бар эле, - дедим.
- Кемпир колундагы түйүнчөгүн колтугуна кысты да, шашпай ба-сып, үйүнө жол тартты.

Айылдык Кенештин төрагасына жолугайын деп, айылдын борборун карай бастым. Жолдон жашы он бештерге чамалап калган балага жолу-гуп, аны токтоттум.

– Эй, бала! Атың ким? Саат он болуп калды, мектепке барбай-сыңбы?

– Саламатсызыбы, эже. Атым - Айдар, мен мектепте окубайм.

– Кандайча окубайсың, же бүгүн калып калдыңбы?

– Жок, такыр эле окубайм. Тогузунчу классты бүткөн соң, атам менен апам жибербей коюшту.

– Эмнеге?

– Агай күн сайын кайдагы бир эски-ускы китептерге, тигиге, буга деп акча сурай берет. Атамдын болсо жумушу жок, үйдө отурат.

– Азыр эмне иш кыласың?

– Апам нан жасап берет, ошону күн сайын сатып келем, аナン атама жардам болсун деп, инилеримди ээрчитип, үйдөгү чарбаны карайбыз.

– Азамат жигит турбайсыңбы, Айдар. Чоңойгондо ким болосун?

– Мен чоңойгондо Бекиштей бригадир болом. Бирок Бекиштей кара ниест, өзүмчүл болбой, эл үчүн ак иштеген адам болом. Себеби ал бизге тамеки, кызылча эккенге жер бербей койду. Эми кантебиз деп атам менен апамдын башы ман, жаз келип калбадыбы...

Айдар чоң кишидей үшкүрүнүп койду. Кичинекей баланын бешиктен бели чыкпай жатып, турмуш жөнүндө ойлонгонун көрүп, бир чети ыраазы болуп, бир чети зээним кейий түштү.

-Айдар, сен сөзсүз окушун керек. «Окуу, окуу жана окуу» -деп ким айткан, билесинбы?

– Билем, аны айткан адам - Ленин. Ал киши азыр жок да? Мен балалы саясатка да кызыгат турға, окуп билим алса, бирдеме чыкмак экен деп койдум. Белек кылып калемимди бердим да, сапарымды уладым. Бараптып, бир эле жолуккан кишиге арыз муңун айткан балага эч кандай жардам бере албаган чабалымды ойлоп, өзүмдү өзүм күнөөлөдүм. Бул оюмду алдыман чыккан ак сакалдуу, көздөрү чүңүрөйтөн, жаагы шимирилген, башында ак калпагы бар, кара тонду желбегей жамынган карыя бузду.

– Саламатсызыбы, атаке.

– Саламатчылык. Кел бери, отур мындай, - деп жаңы чыккан көк чөптү көргөздү да, өзү отура кетти.

– Ии, кайдан, кызым?

– Шаардан. Келечекте журналист болуу максатында, өзүмдүн калемимди элэт турмушун жазуудан баштоого өзүмө өзүм максат кооп, сиздердин айылга кайрылып калдым.

- Түшүнүктүү, максатың жакшы экен, кызым. Ким менен маектешейин дедиң эле?

- Айылдык Кеңештин төрагасы менен...

- Ага барбай эле кой, жокту бар кылып, төөнү бээ кылып айтып салат. Андан көрө, менден сура. Мен деле элдин турмушун жакшы билем. Айланыч-чайрөнү байкаган калыс адаммын, - деди.

- Макул, ата. Баштай берелиби? - деп жооп бердим да, калемимди, блокнотумду алып даярданым.

- Алгач аты-жөнүндүзү, кесибицизди айтсаныз.

- Бекбоев Акман. Мугалим болуп отуз беш жыл эмгектендим. Азыр пенсиядамын.

- Демек, пенсионер экенсиз да, алган пенсияның сиздин жашоотиричилигицизди канааттандырабы?

- Кайдан, балам, алганым - үч жүз сом. Тамак-аш жетсе, кийимкечеге жетпей калат. Андан калса, мурда чыккандар өтө аз алабыз. Мына ошолорду жаз. Депутаттар калыс чесчин.

- Сөзсүз ушул маселе жөнүндө жазам, ата. Мурда социалисттик түзүлүш менен айырмасы кандай, эгемендүү болуп эмнеге жетишти? Ушул тууралуу оюнүзүдү айтсаныз.

- Мурдагы замандын деле жакшы жагы да, жаман жагы да бар эле. Ал мезгил, ошол учур кайра келбейт. Мен - оптимист адаммын. Али жакшы турмушка жетишебиз деген илгери үмүт мобу көкүрөктө, балам.

Эгемендүү болуп эмнеге жетишти? Көп нерсеге, алгач башаламан болсо да, азыр системага түштүү десек болот. Койду, уйду таратып фермерлер уюшулуп, кайра элди бага башташты. Дыйкан чарбалар түзүлүп, техниканы бөлүштүрдүк да, жер иштетилип, түшүмүн берип жатат. Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн «америкалык» жолуна өтүптурбүз. Бирок чет элден сурап алган кредиттердин көптүгү жана алардын күмга синген суудай жок болуп жатышы жаман. Ушул карыздардан качан кутулагыз, келечектеги урпактар кандай күн көрөт? Биле албайм...

-Жакшы, ата. Эккен түшүмүн жыйначу учур да келет, мунунуз туура. Эми жаштар маселесине кичине кайрылсак кантет?

-Өзүмдүн эки уулум бар. Бири - Россияда, бири - Турцияда чапкылап жүрүштөт. Мурда клуб жок, кино жок деп шаарга урушчу эле азыр акчанын, көр окаттын айынан качып жатышат. Ошол эле акча менен жашоонун көйтгейнөн улам ууруулук кылып, киши елтүрүшүүдө. Ушунун баары жумуштун жогунан деп ойлоймун. Жумушчу орундары түзүлсө, алар түрмө эмес, иш менен алаксышмак. Арак ичиш, тамеки тарткан жапжаш балдарды көрүп, журөгүң оорубай койбойт экен...

- Кокус ооруп калсаныз, медициналык тейлөө кандай денгээлде дейсиз?

-Кудай анын бетин ары кылсын. Кышында сыркоолоп калсам: «Эртең кел, бүгүн кел» - деп кыйнады. Текшерип, толгон-токой дары

жазып берди. Алардын бириң тапсам, бири жок, бириң алсам, экинчисине акчам жетпей, айлам куруду. Оорум да күчөп калды.

— Ылайым оорубаныз, ата. Курган маегициз үчүн чоң раҳмат.

— Кызыым, жети атаңды билесиңби?

— Жок, ата.

—Кыргыз қыргыз болгону жети атасын унуткан эмес, үйрөнүп ал да, эсице туткун.

— Макул, ата, кош болунуз... Ак жол, кызыым.

Акыркы автобуска этептөрдүм да айнегине жөлөнүп, ойго баттым. Бүгүн барып макаланы жазам. Эртең аны окушканда, ар ким өзүнчө жыйынтык чыгарышат. Күткөнүм, кары-картандардын тилегин таш калтырбай, кичинекей балдардын жүрөгүнө так калтырбай, эллеттин эле эмес, жалпы журттун жашоо деңгээлин көтөрүүгө багытталган программалар чаң басып кала бербей, ишке ашса экен...

A.Мавлянова. Бишкек шаары, №39-мектепти.н 11-классынын окуучусу.

6. Поэма-дилбаян (же ыр-дил баян)

Ыр формасындагы дил баян, негизинен, эки түрдө жазылат, тактап айтканда, тандалып алынган темага ылайык окуучунун өз пикирин, ички толгонууларын, ой-туюмдарын билгизген, кептин сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү түрүндөгү ыр формасындагы дил баян жана. даяр сюжеттин негизинде жазылган окуялуу, чакан поэма түрүндөгү дил баян болуп эсептелет. Ошондуктан жазылган дил баяндардын жанрына жараша, поэма дил баян жана ыр-дил баян деп шарттуу түрдө белүп көрсөтсөк болот.

Ыр-дил баян поэзия жанрындагы чыгармалардын түрлөрүнө жараша өз ара пейзаждык, сүйүү, гражданлык, же дидактикалык (философиялык) делинип бөлгүнсө болот. Алардын ар бири өзүнүн мунөзүнө жараша же пейзаждык сүрөттөө, турмуштук баяндоо, ички сезим-тюмүн билдириүү, философиялык толгонуу же болбосо дидак-тикалык ақыл-насаат айттуу түрүндө жазылмакчы. Чыгармачыл окуучулар бул сыйктуу дилбаяндарды жазууга ынтызар келишери белгилүү. Анын үстүнө, көпчүлүк учурда салттуу эмес формада жазылган дил баяндарды баалоодо көтөрмөлөп баа куюу практикасы балдардын мындай башталма иш-аракеттеринин өсүшүнө оң таасир бере алат.

Демек, ыр түрүндөгү дил баяндарга коюлуучу талаптар, негизинен, поэзиялык жанрдагы чыгармаларга кандай талаптар коюлса, ошого окошош, бирдей коюлат. Тактап айтканда, дил баянга турмуш чындыгы лирикалык каармандан (автордун) ички сезимдери (кубанычы, кайгы-арзуусу, толкуунданусу, түйшөлүүсү) аркылуу берилет да, андан окуучунун дүйнөгө болгон жеке көз карашы туолат. Анда кептин эмоци-

наалдуулугу, салыштырмалуу, эпитет, метафора ж.б. көркөм сөз каражаттары жыш колдонулусу мүмкүн. Ошентсе да, болгону, бул дил баян - окуучунун чыгармасына дароо эле жогорку талап кооп баалоо да калыстыкты жаратпай койбийт. Мындайда ыр-дил баяндын мазмуну темага жооп береби, окуучу бул ыр-дил баянда теманын мазмунун кандай дөңгөлдө ача алды, стилдик, көркөмдүк каражаттарды колдонуу, ыр куруу чеберчилиги кандай?.. ж.б. жагдайлар өзгөчө эске алынмакчы.

Мисал катары: «Эне, сага бардык сыймык жараашат, Эне, сенден сыйлыкты ким талаашат» аттуу темага ылайык жазылган ыр-дил баяндан үзүндү келтирелик:

ЭНЕ ҮЙЫК

Эне ыйык жашообуздум жарчысы,
Эне - дайра, биз булактын тамчысы.
Бешиктеги балтыр бешик баланын,
Эне өзү журөгүнүн жартысы.

Эне кымбат чындыгында баарыдан,
Бир мүнөткө белөк болсо сагынган.
Эне сүтүн эмип жатып наристе,
Ыракаттанат көзүн ачпай уйкудан.
Эне күйөт, эне сүйөт баласын,
Энең кыдыр, таалай жолун табасын.
Аска-зоодой чалкып жатса эмгеги,
Кыялданып, толкунданып каласын.

Н. ШАМЫРКАНОВА. «Кырчын» журналы,
1996-жс. №2.

Кээде көлөмдүү ыр түрүндөгү сюжетсиз чыгармаларды да поэма деп атап коюучу учурлар адабиятта салтка айланган. Бул анын баяндоо максатына, камтыган материалдын көндигине жарааша аталары белгилүү. Мындай ойду методист-окумуштуу Ю. А. Озеров да жогоруда айттып өткөн китебинде кеп кылып өттөн.

Дил баян, негизинен, ыр түрүндөгү, көлөмү анча чоң эмес, турмуштук, бир сюжеттин негизинде, 2—3 каармандын тегерегинде бо-луп өткөн окуяларды, алардын тагдырын баяндаган чыгарма экендиги белгилүү. Демек, ушул мүнөздүү өзгөчөлүгүнө жарааша поэма-дил баянга коюлуучу таланттарды түзүүдө мурдатан белгилүү болгон таланттарга таянабыз.

Чыгарманыш негизинде жазылган дил баян коюлган темага ылайык, анын сюжеттик өзөгүн кайталаган, андагы айттылган ойго, каарманда-

рынын кылыш-жоруктарына мүмкүн жекече, автордук көз карашын билдирген мүнәзде жазылуусу ыктымал. Ошондой сапаты менен ал оной түрдө жазыла койчу иштерден эмес экендигин да тастыктап турат. Мындаидил баяндар жөн жерден эле жазыла бербейт, чыгармачылык шыгы чындал ойгонгон, «чымындуу» окуучулардын гана колунан келип, калеминен жаралмакчы.

Төмөндө Ч. Айтматовдун «Делбирим» повестинин негизинде жазылган поэма-дил баянга көнүл буралы:

ДЕЛБИРИМ

Мен бүгүн өткөн күндү эске салдым,
Ал күндү эстей албай ойго баттым.
Ошондогу кейиштүү окуяны,
Жазайын деп колума калем алдым.

Анда мен шофёр элем «Зил» айдаган,
Ал ишке кириүүмө жардамдашкан,
Армияда мени менен бирге болгон
Алыбек Жантурогло рахмат айтам.

Жүктөрдү ташычубуз зымыратып,
Бул жолу да бетон-шагыл жүктөп алып,
Күтүлбөстөн машинам тык токтоду
Жолдогу бир ылайга батып калып.

Ошол замат машинамдын газын бастым,
Чыккандай түрү жок бул машинамдын.
Ошентип тердеп-тепчили жаткан кезде
Ак жүздүү сулуу кызды көрүп калдым.

Машинам да кызыктыйбы сулуу кызга
Ылайдан чыгып кетти бир заматта.
Чыгып алып: «Кир» - дегендей белги берип,
Эшикти ачып койдум ошол кызга.

Кыйылып аста-секин чыга калды,
Улам-улам мен жакты карап жатты.
Кайдагы жаш селки деп ойго баттым,
Мен ага: «Атың ким?» - деп суроо салдым.

«Асель» - деп мени карап бир күлдү да,
Ушул жерде түшөйүн деп суранды.
Токтой калып мен эшикти ачканымда
Секирип машинадан түшө калды.

Элесин қетпей койду эч эсимден,
«Асель» — угулгансыйт сени эстесем.
Ар дайым сени менен бирге болуп,
Өзүндүн жүрөгүндү мен ээлесем.

Экөөбүз жүрө бердик жолугушуп,
Эки күн көрүшбүз бир күн туруп.
Ошондой жакшы күндөр өткөн кезде
Баш коштук, бакыт тилеп турмуш куруп.

Досторум күттүк айтып баары келди,
Тапшырды колубузга белектерди.
Жан досум Алыбек бакыт каалап,
Өзүнүн жашап жүргөн үйүн берди.

Ошентип, экөөбүз жашап журдук
Күндөр өтүп, бактылуу өмүр сүрдүк.
Бактыбызга дагы да бак кошуулуп,
Кудай берип бир наристе уул көрдүк.

Уулумдун атын өзүм Самат койдум,
Карачы атасына окшоштугун.
Эки сөздүн биреөсү Самат болуп,
Тоолорго да сүйүнчүлөгөндөй болдум.

Ах, чиркин бул окуя болбогондо,
Асель менен түбөлүккө болбойт белем.
Тагдырдын жазмышы ушул болсо,
Айла канча баш ийип жүрө берем.

Прицептин экөөн тен сүйрөп алгам,
Долондун ашусунан өтүп жаткам.
Ошол кезде машинам тарта албай,
Жылбай калды бир орунда туруп далай.

Ошондо прицебим чыгып кетти,
Кулады, жар түбүнө барып жетти.

Досторумдун алдында мактаганым
Эми кантып айтамын болгон ишти.

Уят болдум. Досторго барагадым,
Асель менен Саматка карагадым.
Ал күнү арак ичиш мас болдум да,
Диспетчер Кадича менен түнөп калдым.

Ант урган Жантай акмак айткан тура,
«Ыраспы» - деп Кадичадан бир ооз сурай.
Чындыкты билген соң, Асель Саматты алып,
Мен жокто үйдөн чыгып кетип калдым.

Мен болсо намысыма чыдабадым.
Алыбектен да, Асельден да мен айрылдым.
Болду эми еткөн күндү унутайын,
Дедим да Кадича менен жашап калдым.

Экөөбүз үч жыл журдук Анархайда Жалгызырайм.
Бир нерсе жетпейт мага,
Акыры Кадича менен коштоштум да,
Аселиме жөнөдүм мен айылга.
Мына эми айылым келип жеттим,
Асельдин үйүн көздөй баса бердим.
Эгерде Асель мага макул болсо,
«Жоголгон бактымды табам» - дедим.

Асельдин үйүнө жеткен кезде,
Бир кыздан Асельди сурай бердим.
«Күйөөгө чыгып кеткен» - дегенде ал,
Тенсслип бир ордумда тура бердим...

Т. КАНБАЕВ. *Ош шаары,*
«Сема» лицейинин 11-классынын окуучусу.

7. Пьеса-дил баян

Пьеса-дил баян окуучунун чыгармачылык фантазиясынын кенди-гин, сөзгө чебердигин, образдуу ой жүгүртүсүнүн ар тараптуулугу менен терендигин далилдөөчү өзгөчө касиетке ээ. Анткени мындай типтеги дилбаян турмуштук көрүнүштердү типтүү образдар жана мүнәздөр менен полемикалуу ой жүгүртүү аркылуу жаралат эмес-пи. Мындай ой жүгүртүүде автор (окуучу), каарман жана турмуштук тагдырлар бетме-бет келип, проблемалар үчүн чакан драма жаралат.

Пьеса-дил баян конкреттүү бир чыгарманын сюжети боюнча (буға чейин өтүлгөн, тааныш чыгарма) же эркин темада өз алдынча ой жүгүртүү менен жазылуусу мүмкүн.

Даяр сюжет боюнча (окуучан чыгарма ылайык) пьеса-дил баян жазууда, кайсы бир урунтуу эпизод тандалып алышыны мүмкүн, же болбосо, чыгарманын сюжетин үстүртөн кайталоо менен, анын идеялык мазмунун автордук баянды кошуу аркылуу башка, өз алдынча, жаңы «чыгарма» жаралуусу ыктымал.

Мисалы, «Ажар» повестиндеги Ажардын Чырдын үйүнөн качып чыгуусу, энесинин мурзесүнө барышы, карышкырга жем болушу сыйктуу эпизоддорду же «Ак кеме» повестиндеги «Бугу Эне» жомогун, же Т. Касымбековдун «Сынган кылыштындағы» Абиль менен Бекназардын антипод образдарын салыштыруу аркылуу Бекназардын өлүмү сыйктуу урунтуу эпизодду заман менен үндөштүрүп, турмуштук проблемаларды образдуу ой жүгүртүү, жогоруда айтылгандай, сабак-сахна үчүн чакан пьеса жазууга неге болбосун!?

А эми эркин темадагы пьеса-дил баянда автордун үнү (автордук баяндоо) биричини планга чыгат.

Өз алдынча түзгөн сюжет бирдиктүү бир идеяны туонтуу менен, ал идеяны берүү үчүн автордук публицистикалык ой жүгүртүү ал сюжетти курчутту. Сюжетти курчутууда публицистиканын курч тили жана көркөм образ чоң роль ойнойт. Андай болгон соң, дил баяндын өзөгүндө конфликт жатат.

Кандай болгондо да, окуучуга бир рецептти тануулоого болбойт, ар бир окуучунун чыгармачылык дараметине койгон жөндүү.

Ошентсе да, пьеса-дил баяндын төмөндөгүдөй жыйынтыктуу мүнәздүү белгилерин сунуш кылууга болот:

1. Пьеса-дил баян окуучунун өз алдынча түзгөн сюжети же кайсы бир чыгарманын (лирикалык, прозалык) даяр сюжетинин негизинде, диалог түрүндө жазылат;

2. Каармандарды типтүү, алардын кептери курч, полемикалуу, эмоционалдуу, так, орундуу келип, окуя ырааттуу, логикалуу, «каармандар-

дын кебинде өнүгүүсү», анын негизинде конфликт түзүүсү зарыл. (Кыргыз адабияты, терминдер сөздүгү 30-б.);

3. Көлемү боюнча чоң болбой чакан жазылып, чыгарманын урунтуу эпизоддорун гана камтышы, же болбосо, автор өз алдынча оригиналдуу сюжет курса, же философиялуу, публицистикалуу мүнөздө ой жүгүртө турган болсо, урунтуу ой корутундулардын болушу кажет;

4. Пьеса-дил баян окуучулар сахнасында, же сабак-сахнада аткаралуу га ылайыктуулугунда, анткени драма сахнага коюу учун жазылат эмеспи.

Эми эркин темада жазылган төмөндөгү дил баянды сунуш кылалы:

«ЖОК, ЫР - АТКАН ОК»

Мугалим: Балдар, 3-4 сабактан бери биз жакында 125 жылдыгы калайык-калк тарабынан белгиленүүчү улуу акын Токтогулдуң өмүр баянын жана чыгармачылык жолун окуп-үйрөнүп жатабыз. Силерге ой жүгүртүүнүн материалдары: ырлар жаздырылган, акынын өмүрү программаланып айтылган. «Сынган комуз» деген темада чыгармачыл дил-баян (ой толгоо, аңгеме, диалог, пьеса, публицистика түрүндөгү) жазуу сунуш кылынган. Ошондой эле, баарыбыз тен ақындын өмүр нускаларын издең жатабыз: «Чын эле азыр, эртөн жана келечекте сен учун Токтогулдуң эмнеси кымбат? Эмнеси керектүү? Терен түшүнүү, ынануу менен катар, Токтогулдуң турмушунда курал катары уруна калуучу нерселер барбы? Демек, ар ким өзү учун улуу ақындын керектүүсүн табылга катары ачып алууга тийиш. Бүгүнкү сабакта Токтогулду адам катарында үйрөнүүнү күчтөбүз. Максат төмөндөгүдөй:

1) Силерге күн мурдатан даярдалган сабактын бет ачары тартууланат, ал ар биринди ой жүгүртүүгө, талкууга, талаш-тартышка чакырат.

2) Өзүнчө жаңы ой айткандар, жыйынтык чыгаргандар, талашты уюштургандар жана кыйын суроо бере билгендердин эмгеги өзгөчө урматталат, аларга убакыт жетишсе, так ушул сабакта, же каалоосуна жараша башка учурда Токтогулдуң күүлөрү сыйлык катары уктурулат. Эмесе, бет ачар...

(«Тогуз кайрык» куусу башталат. Ал улам бийиктөөдө. Доскада окуучулар: Токтогул - Нуржамал, Заман - Гулсайра, Керимбай - Гулжамал, Эшен - Чынар, куу пастап барып угулбай калат. Ақындын үнү жаңырат.)

1. Токтогул (монолог)... Мына, бул кумду шилей, илкип басып келем. Бир калыштагы кишендин шылдырт-шылдырт деген үнү. Илкип-калкыш туткундар чубап келебиз. Ошондон мени ой термейт. Оо, куу дүйнө, сен жалгансың! Кантип көңүлдөн чыгат, көп журтум буркурап боздоп ыйланап калды. Ушунуң калыстыкпы?

Ооба, куу дүйнө, сен жалгансың? Туткун болуп ат жетпеген жолдо баратам. Бутумда кишен, колумда чынжыр. Баскан сайын шылдыртгайт. Артымда тил билбекен солдаттар. Ачкадан жаагым карышат. Оо, куу дүйнө, сен жалгансың. Күнадыр тенчиллик кылган жок, арманым толкуган суу болду. Жонумда камчынын тагы. Далым курушат. Кардым ач. Кызыл өнүмдү кир басты. Көзүмдүн жашы мончоктойт. Жаралуу билегим сыйздайт, жалындуу жүрөгүм муздайт. Ооба, куу дүйнө, сен жалгансың. Сибирдин алыс жолунда сары оору болдум. Өнүм кер сары. Белим ийилип бөкчөйдү. Бирок жүрөгүм күйүп, ёрт... болот. Ушунчалык кыйнагандай менин заманга жазыгым эмне? Айткылачы, кандай жазыгым бар?

2. Замандын үнү. О, томаяк акын Токтогул! Үнүмдөн таанып жаткандырысың. Мен куу дүйнөмүн, мен заманмын. Мен кимдин байлыгы, кимдин акчасы көп болсо, кимдин союлу күчтүү, азуусу бычак, курсагы кучак болсо ошонун ырын ырдал, оюн ойлоп, сөзүн сүйлөп, күүсүн черткенмин. Кун тийген жердин чоросумун. Ошон учун жазыктуусун. Ошон учун ээн жер, эрме чөлдө бир ууртам сууга зар болуп, жонундан туздуу тер шорголоп, айдалып баратасың. Ха-ха! Өлсөң сөөгүндү ким көмет? Эч ким! Карга, кузгун, ит-куш жейт. Эй, томаяк, «Беш каманды» ырдал эмне кыласың? «Беш каманды» «беш жолборс» десен болмок! Эми таңдайың так катып, көзүндүн нуру өчкөндө, ушул эрме чөлдө эсице келип жаткандырысын.

Токтогул: Жок, мен сени көре билдим, куу дүйнө. Менин жүрөгүмдө сен мындаicha ырдаласың. Кыйшыкты кыйшык деп ай-туу күнөө эмес. Сенин калыстыгың жок, шумсун. Муну айтуу жазык да эмес.

Байларга кен, кедейге
Тар болосун замана.
Кедейге кымбат, байга арзан
Мал болосун замана.
Кедейди түлкү, байларды
Бүркүт кылган замана.
Байды бөрү кедейди,
Кой кылгансың замана.
Жок кылмакка кедейди,
Ой кылгансың замана.
Кедейди жапыс, байларды
Бийик кылган замана.
Байды мерген, кедейди
Кийик кылган замана.

Керимбайдын үнү. Ой. Токтогул, мени да үнүмдөн таанып турғандырысың, мен сени Сибирге айдатып, азапка салган Керимбаймын.

Ук, сенин күнөөң тоодой. Менин алдында жазыктуусун. Бактылуу менен баалашпа, таалайлуу менен талаашпа, тектүү менен тирешпэ дегенди уккансыбы? Байлыкты мага сен берген эмессин? Кудай берген. Заман менини. Иттиктин баары өзүндөн кетти. Болбосо, сени колго алалы дегенбиз. Устундө үй, астында алчактата минген күлүк ат, башында суусар бөрк болмок. Мартаба, даңқ да сенде болмок. Сен ошол ырыс, бакытты тептиң. Чор тамандарга жан тартып, ошолордун тилегин ырдадын. Чала болот сага! Чала!

Токтогул. Жок, ыр - аткан ок, Керимбай. Аткан - мен, ок жеген - сен. «Беш каман» деген ырыма өкүнбәймүн. Ал ыр элдин жүрөгүндө калды. Карыбас сапар чегет. Ал ыр силерди жана силерге окшогондорду дайыма күйкалап турат.

Б. ИСАКОВ. «Дүйнөнү ачуу», Ф., 1989-ж. 19-21-6.

8. Репортаж-дил баян

Дил баяндын бул түрү башкалардан түп-тамырынан тарта айырмаланып турат. А бул эмне менен байланыштуу? Ойлонуп көрөлүчү, рецензия-дил баянда же поэма-дил баянда көркөм баяндоо ишке ашырылып, көркөм образ түзүлөт, публицистика-дил баянда болсо, коомдук проблеманы көтөрүп чыгып, ал тууралуу публицистикалык курч ой жүргүртүү берилсе, а репортаж түрүндөгү дил баянда жогорудагылардан жанры боюнча бөтөнчөлүккө ээ болуу менен, бирок алардын айрым белгилерин өзүнө камтып турганы байкалат. Тагыраак айтканда, репортаждарда айрым учурда, илимий стилге мүнөздүү кептин түрлөрү пайдаланылса (М.: илимий конференция боюнча репортаж алынса), кээде публицистикалык, а кээде көркөм стилдин бел-гилери пайдаланылат. Демек, бул — репортаж алынып жаткан чөйрөнүн өзгөчөлүгүнө жараша мүнөздөлмөкчү. Ошентсе да репортаждын негизги өзгөчөлүгү анын оперативдүүлүгү, учурдагы болуп жаткан кыймыл-аракети, коомдук маанилүү бир окуяны (өкмөттүк официалдуу жыйындардын, спорттук мелдештердин, же бир маданий маанилүү жаңылыктардын жүрүшүн) чагылдырып, сүйлөп жаткан радио-тележурналисттин кеби, же газетага жазған журналисттин макаласы дал ушул репортаждын негизги үлгүсү болуп саналат.

Репортажда кептин баяндоо түрү негизги керектөөчү компонент болуп саналат да, илимий, же публицистикалык баяндоо ишке ашырылат. А кептин сүреттөө түрү ага жардамчы компоненти болуп кирет, айрым учурда окуя журуп жаткан жердин, чөйрөнүн, орундуу же катышып жаткан адамдардын абалын кийим-кечесин сүреттөө элементтери кошуулусу

да толук мүмкүн. Ошону менен биргө учурда окуянын жүрүшүнө ылайык ой жүгүртүүнүң элементтери да пайдаланылыши ыктымал.

Демек, репортаж-дил баянга мүнөздүү белгилерди жыйынтыктап айта кетели:

- репортаж алышып жаткан жер, чөйрө;
- толук датасы, күнү, айы, жылы;
- репортаж алышып жаткан окуянын аталышы;
- автордун аты, жөнү ... ж.б.

Эмесе, ушуларга ылайык бир репортаж-дил баянды мисалга көлтирили:

СПОРТТУК МЕЛДЕШ

Урматтуу көрөрмандар!

Биз азыр Бишкек шаарындагы Улуттук компьютердик гимназиянын спорттук аянтында турабыз. Бүгүн 20-апрель, 1998-жыл, saat 15⁰⁰.

Азыр, аз убакыттан соң, аталган гимназиянын 11⁰ жана 11⁶ класстарынын ортосунда футбол боюнча жолдоштук мелдеш башталат. Өзүнүзүүдөр билесиздер, кечээ ушундай эле жолдоштук мелдеш 10⁰ жана 10⁶ класстардын ортосунда болуп, 10["] класс атаандашын 3:2 эсебинде утуп алган эле. Ал гана эмес, ёткон күз айында шаардык мелдеште экинчи орунду женип алган.

Мына, баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн мүнөт келди, мелдеш башталды. Командалардын капитандары бири-бири менен кол алышып учурашышты да, оюнду баштashты.

Ана, топту 10["] класстын «Шумкар» командасынын чабуулчусу Асанов топту алга көздөй катуу тепти. Аны 11⁶ класстын «Кайрат» командасынын коргоочусу Бектуров тешү менен тосту да, топту оң жактагы чабуулчу Касымовго берди. Касымов топту эч кимге бербестен, «Шумкардын» дарбазасын көздөй алыш жөнөдү. Ага борбордук чабуулчу Усманов жардамга келди. Ошентип, Усманов топту дарбазаны көздөй катуу тәэп жиберди. 0, гол! «Шумкар» командасы оюндин 5-минутасында эсепти ачты. Азамат, «Шумкардын» балдары... Ушул басыгындардан жазба-была!

«Кайраттын» балдары жооп иретинде оюнду катуу баштashты. Ана Бектуров топту дарбазаны көздөй катуу тепти...

Гоо-оол!

Эсеп төцелди: 1:1 болду.

...Ушинтип, оюндин 1-бөлүгү аяктады.

Уландысы 10 минутадан кийин башталат. Көнүл бурганыңыздар үчүн рахмат!

Комментатор - Т. РЫСБАЕВ. УКГнын 7-классынын окуучусу.

9. Этюд-дил баян же сүрөттөмө-дил баян

Этюд, же сүрөттөмө негизинен көрүнүштүү сүрөттөөгө жакындыгы менен өзгөчөлөнөт, ошентсе да учурдагы көрүнүштүү сүрөттөө менен ал репортажга окшоп кетет. Бирок адабий этюд же сүрөттөмө булардын бирине да кирбейт. Этюд менен сүрөттөмө нагызында, табияттын көрүнүшүнүн, анын учурдагы абалынын көркөм элесин, картинасын сөздүн күчү менен кайра жаратат. Мындағы табияттын элеси адамдын ички сезими менен үндөшүп, адам кейисе «кейип», сүйүнсө «ожадырап» тургансып, адам менен жаратылыштын жандуу биримдиги ачык туолат.

Этюд же сүрөттөмө-дил баянды жазууда окуучу табияттын өзү күбө болгон ажайып бир сүрөтүн, элесин көз алдына келтирет. Анын көркөм элесин, ага болгон өзүнүн ички сезимин, кубанышын, кайгысын, толкундануусун билгизет. Бул жагынан алганда, этюд-дил баян кара сөз түрүндө жазылган ыр (прозадагы ыр) сыйктанат. Анткени эгер чыгармачыл окуучу ошол өзү жазган этюдун ыр түрүндө кайра жазса, ал табият лирикасына эң сонун мисал болуп чыга келер эле. Бирок этюдду ыр түрүндө да жазууга болору практикада белгилүү.

Ал эми сүрөттөмөнүн бир айырмасы — анда натуралдуулуктун белгилери сакталат, көрүнүштүү дал өзүндөй сүрөттөгөн учурлар да кездешет. Кээде аңгеменин элементин камтыган айрым сюжеттик белгилер да болушу мүмкүн.

Ошентип, этюд-дил баян да, сүрөттөмө да, башкача эч кандай жанрдагы дилбаяндарга окшобогон, ез алдынча форма экенин эске алуубуз кажет. Себеби алардын төмөндөгүдөй мүнөздүү белгилери бар:

—табияттын бир учурдагы гана көркөм сүрөтүн көркөм сөз менен тартып бергендиги;

—анын автордун ички сезим-туйгусу менен ажырагыс биримдикте сүрөттөлгөндүгү;

—окуясыздыгы, андагы ой, идея лирикалық каармандардын көз карашы, ички сезими, көңүл баасы менен бааланып берилгендиги;

—көркөм сөздүн күчү менен коркөм образ түзүлүп, көтөрүнкү же чөгүнкү маанай туолган эмоционалдуулугу ... ж.б.

Бул ойлорду далилдөө максатында төмөндөгү этюдду жана сүрөттөмөнү окуу көрөлү:

КЕРЕМЕТ МЕЗГИЛ

(Этюд)

Сыдырым жел согуп, шактары ийиле самсаалаган, жалбыраксыз мажүрүм талды ыргап жатты. Көнүлгө жагымдуу жаз жыты келип, кайтыга батып тумандаган жүрөгүмдү тынчтандырып койду. Чымчыктар улам жаңы, улам башка кайталангыс ырларын ырдашып, жер да оор уйкудан ойгонгондой. Баары жаңы, баары татына.

Кыш бою ак кар, көк муз жамынган тоолордогу мөнгүлөрдүн бир тобу жаздын сулуу келбетине, жылуу илебине туруштук бере албай бир-тикеден эрип, шылдырап ага берди. Анын ар бир шылдыр үнүн тоонун да, жер эненин да бугуп жаткан мунун, кайгысын кошо ағызып, бардыгын тазалагандай.

Адамзаттын жүрөгү да ошол тоо суусу жууган жылга-жыбыгтардай таза, адырлардын гүлдөрүндөй назик, аруу болсо канда...

Жаздын жаңырган келбетине, жагымдуу илебине кошуулуп, баары жаңырып, баары тазарып, баары арууланып, жер үстүндө адамдын жашоосу көктөм күнүндөй бейпил болсо экен.

Сыдырым желге эркелегендай, шуулдаган мажүрүм тал менин жүрөгүмдө кубанычтын, жакшынакай жышаандын элестерин ойготту. Жаз жыты, жаз керемети жан дүйнөмдү сергектенти. Керемет мезгил. Сен сулуусун, сен аярсың, наристедей тазасың...

А. КАЙЫПОВА, студент.
Бишкек шаары «Кырчын» журналы, 1996-ж., №2.

АСКА УРАП

(Сүрөттөмө)

Мен еткөн жайда Боор-Теке жайлосунда болдум. Боор-Текеде гүлдөр, чоң таштар, болгондо да үйдөй болгон таштар кеп боло турган. Мен жайнаган гүлдөргө суктана карап, ошол таштардын бирине олтура кеттим. Сыдырым жел бетимден сылап эркелеткенсиди. Гүлдөрдүн башы ыргалып, акырын гана шуудурайт. Асманды карасам, мектептен тараган окуучулар сыйктанып, булуттар да кайдадыр бир жактарга тараап жатыптыр.

Бир маалда ойлодум: эгерде менин курбуларым ушул жерде болсо, кандай кубанышар эле. Бир күнү апам, атам жана мен болуп, кудум ушул жерде турсак... Каап, алардын жок болуп калганын. Ичимден улутунуп койдум.

Анан күндөрдүн биринде атам, апам жана мен болуп, кичине шаркыратмага бардык. Ал мәңгүнүн шаркыратмасы экен. Айланасында кызыл-тазыл гүлдер. Жыпар жыты аңқыган гүлдер. Суунун тунуктугу ай! Күнгө чагылып, тим эле көздү уялтат. Тамчылары берметтей болуп, эки жакка тып-тып этип таамы жатат.

Кооздук деп ушуну айт. Ушундай кооз чөлкөмдө үкөм экөөбүз гүл тере баштадык. Эмнегедир гүлдердүн баарын тергим келди, бирок биртикеден кийин айнып калдым. Анткени мен гүлдерду аядым.

Күндөр күштай учуп етө берди. Ошентип, биз өз айылыбызга кайттык. Келгенден кийин көп етпөй эле жер силкинип, катуу зил-зала болду. Андыхтан Боор-Текедеги аска урап, таштар кулап, жер көчүп, жайнаган гүлдердүн басып калды дегенди уктум. Негедир ичим тызылдап, өзүмчө ыйлагым келди. Мына эми жаз да кирип келди. Эми ошондогудай гүлдер чыгар бекен?

Э. САГЫНБЕКОВА. окуучу. Бишкек шаары,
«Кырчын» журналы, №2, 1996-ж.

10. Фантастика-дил баян

Фантастика - кыялдан ойлооп чыгарылган, турмушта боло элек, же болууга мүмкүн эмес сыйктаңган көрүнүштөрдү илимий же көркөм баяндоонун, чагылдыруунун тиби, б.а., турмушту образдуу чагылдыруунун бир жолу болуп саналат. Фантастика адабиятта өзгөчө орунда турат. Ал дүйнөлүк адабиятта, анын ичинде кыргыз адабиятында бир кыйла түптөлүп өнүккөн. «Манас» эпосунда да анын белгилери бар, т.а., Манастын терөлүшү, аны коштот жүргөн касиеттүү көрүнүштөр, Семетейдин кайып болушу, Алмамбеттин жайчылык өнөрлөрү, же Төпгүк баатырдын окуялары, ошондой эле бүтүндөй кереметтүү-укмуштуу жөө жомоктордун фантастикалуу эпизоддору... ж.б.

Демек, фантастика элдин кыялый ой жүгүрттүлөрү аркылуу жаралган көркөм чыгарма болуп саналат. Анын элементтери бүгүнкү күнде да жазуучу Ч. Айтматовдун белгилүү чыгармаларында бараандуу орунду ээлөө менен, учурдун маанилүү коомдук-социалдык проблемаларына тиешелүү экендигине адамды ишенирүүдө. Алсак, «Кылым карытар бир күн» романындағы «Токой таш» планетасы жөнүндөгү эпизоддор жана акыркы «Шайтандын эн-тамгасы» аттуу романынын сюжеттик өзөгү.

Фантастиканын элементтери романтикалык ой жүгүрттүнүн эң сонун үлгүлөрү катары А. Осмоновдун белгилүү «Майдын түнү» жана «Эшимкандин тереги» поэмалары да эң сонун пайдаланылган. Ал эми белгилүү кыргыз фантасттары К. Эсенкожоев менен Б. Сартовдун ангемеповесттери адабиятыбыздын онутгүүсүндө өз орду бар чыгармалардан.

Кантсе да, фантастика - илимий жана романтикалык ой жүгүртүүнүн продуктусу. Ал жок жерден келип чыкпайт, аны турмуштун өзү жаратат жана айрым фантастикалуу ой жүгүртүүлдердүн аныктыгына турмуштун өзү алып келет. Дүйнөдө чындыкка чыккан фантасикалуу сюжеттер, фактылар көп. Мисалы, А. Беляевдин «Профессор Доузлдин башы» же анын «Звездалеттору» ж.б. Бүгүнкү күндө мындай идеяларды илим эчак эле турмуш жүзүндө далилдеп койду.

А фантастиканын элементтерин камтыган дил баяндар деле мындай ойдон алыс кептейт. Анда окуучунун кыяллын же романтикаларуу ой жүгүртүүсүнүн күчтүүлүгү, байлыгы, кыялкечтиги чоң роль ойнойт да, айрым тарыхый фактылардын тегерегинде мезгилге, заманга байланыштырган көркөм ой жүгүртүү ишке ашуусу толук мүмкүн.

Кантсе да фантастика-дил баяндар берилген темада, кайсы бир көркөм чыгарманын, же турмуштук көрүнүштүн негизинде жаралып, окуучунун чыгармачылык дараметинин чегинде бааланмакчы. Ал эркин жазылып, мугалимдин эрки менен эмес, окуучунун эрки менен ишке ашырылыши толук ыктымал.

Анткени мындай дил баян ар дайым эле жазыла бербейт. Ал, бириңиден, анын татаалдыгын, экинчиден, андай формада дайым эле жаза берүүнүн анча зарыл эместиги менен да түшүндүрүлөт. Так-тап айтканда, ал окуучунун жеке чыгармачылыгына гана тиешелүү чечилүүчү нерсе.

Улгү иретинде окуучунун дил баянынан үзүндү келтирели:

«ӨТКӨН КЫЛЫМГА САЯКАТТАП БАРГЫҢ КЕЛЕБИ?»

Оо, кыял, кыял, учкулсун да, күлүксүн, кызыктуусун, сырдуусун. Арадайсың ааламдын мейкиндигин. Өткөндөгү, алдыдагы кылымдарга барасың. Баса, экөөбүз сүйлөшүп отура берип, Чубак батырдын байыркы Бухара шаарынан көргөн окуясынан кечигип, калбайбызбы. Кана эмесе, жур кеттик. Жок, сөз башынан болсун. Менин досум Канат техникага аябай кызыгат. Көп күндердөн бери сырдуу техникалык иштин үстүндө иштеп жүрөт. Мен сурасам, айттай койду: «Убагында билесиң», - деп. Бир күнү үйүнө чакырды. Бардым. Ал өзүнүн ар кандай приборлордон киши жол таап баса алғыс бөлмөсүндө экен. Бет майдайында экраны боз чангыл болуп чыбырчыктаган, телевизорго окшогон бир нерсе турат. Канат мага мындай деген кызыктуу суроону берди:

- Откөн кылымга саякаттап баргың келеби?
- Албетте, баргым келет.
- Сөзсүзбу? Айныбайсыңбы?

—Сөзсүз. Айныбайм. Бирок кандайча бармак элем. Мындаидар нерсе миң жылда да ишке ашпайт. Сүйлөйсүн тим эле.

—Ишке ашты. Ашкан үчүн ушинтип айтып отурам да. Сен айныбасаң эле болду. Анда эмесе, даярдан.

—Кандайча? - Даалашундайча.

Канат жанагы телевизорго окшогон прибордун жайнаган кнопкаларынын бирөөсүн басты. Ошоп замат мен өзүм кандайча кийингенимди билбейм, карасам үстүмдө узун, шөлбүрөгөн көйнөк. Дагы бир кнопкани басты. Мен өзүмдү өзүм билбейм, каалгыш учкан бойдон түз эле боз чаңгыл болуп турган экранды көздөй жөнөдүм. Мага экран катуудай, азыр аны менен сүзүшүп, башым быт-чыт болчудай болуп сезилип кетти. Бирок сүзүшпестөн эле экрандан өттүм. Кебез менен кыскандай жумшактыкты сездим. Аナン жымжырт, каранғы тунгуюкка куладым. Андан башка эч нерсени билбейм. Этегим желбиреп, калкылдан барал жылдыздар дүйнөсүндө. Кулагымдан шамал ышкырат, жанжагымда жылдыз жыбырайт. Тээ төмөндө өтүп жатат Ильич шамдары жылт-жуулт этип зымырап. Кээ-кезде алдым-дан от куйруктуу ракета, космостук кораблдер кезигет. Улам-улам жакындан келе жаткан учуккайры жок каранғы тилкеден белгисиз сырдуулук сезилет. Зуу! Жапжарык тилкеден караңғы тилкеге өттүм. XX кылымдын чегинен ашып, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV ... кылымга кирип кеттим. (Мында бир да Ильич шамы жок. Ракета, кораблдер да көздешпейт.) Дениздерден, тоолордон өттүм. Мына өрөөндөр башталды. Зуу! Ой кайда келип калдым? Тээ төмөндө кайсы жерде бийик-бийик мунаралар, үстүндө жарым «айы» бар. Ал эми асмандагы каалгыган ай шооласын шаардагы жыбыраган жарым айларга төгөт. Аナン алар шоолага чагылышып, жаркылдаган сансыз көп айларга окшоп кетет. Күмүш седепке окшоп жыл-тылдаган жылдыздары жыбыраган чексиз, түпсүз кара-көк асманда илинип турган чоң жарым ай шаар үстүндө койкоюшкан сансыз көп айлардын ханзаадасы сыйктанат...

Ч. КАИМОВА. Талас району,
Арал орто мектеби.

(Андан ары Чолпондун дил баянында Бухара шаарынын дарбазалары, найзага окшогон түркүктөр, шырт эткен дабышты тыңшаган сакчылар, оозун кере ачып эстеген кароол башы, тандын үрүл-бүрүл атыши, зэгинде эрбейген төрт кылы бар, кылжыйган ичке мойну сыйнап кетчүдөй илмейген молдонун кулак жара заңкылдан азан чакыра башташы, андан кийин Чубактын эч кимди кийирбей, эч кимди чыгарбай шаарды камашы, бой-мүчөсү келишкен оймок ооз, бото көз, кара сурдун сулуусу, аялзаттын нардуусу — Саани кыздын душман менен беттешүү

үчүн атасынан уруксат сурашы, Темиркандын макул болушу, андан ары наиза сайышуу, Чубактын качышы сүрөттөлөт...)

C. O. БАЙГАЗИЕВ, С. К. РЫСБАЕВ.

Педагогикалык тажерыйба: изденүүлөр жсана табылгалар. Ф.,
«Мектеп», 1992-жыл, 18-21-беттер.

11. Жомок-дил баян

Окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн текшерүүнүн жана дагы бир туру - бул жомок тибиндеги дил баяндарды жазуу. Бирок мындай дил баяндардын адабий дил баяндардан айырмасы чоц. Адабий дил баяндар кобүн эсе адабият сабактарында гана жазылса, жомок-дил баяндар кыргыз тили сабактарында жана окуучулардын өз алдынча чыгармачылык ишин уланттууда да жазыла берет.

Мындай дил баяндарды жазуу жок жерден, ойдон чыгарылган жок. Буга чейин эле айрым методисттер аркылуу баланын өз алдынча кыялданууларын, ой чабыттарын өстүрүү, калыптандыруу максатында жомок жаздыруу же оозеки баяндоо мүнөзүндөгү ташырмалардын системасын сунуш кылыш келген фактылар бар. Же болбосо, ата-энелердин өзүлөрү да балдарынын кебин өстүрүү максатында кызыктуу жомокторду окуп берүү менен алардын кайра айтып берүүсүн, же өз алдыларынча жомок ойлоп табуларын талап кылуу багытында иштер жүргүзүлөт.

Ошондой эле айрым чыгармачыл мугалимдер кыргыз тили сабактарында тигил, же бул грамматикалык категорияларды окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрүүдө элдик материалдардын негизинде, кәэде өзүлөрү ойлоп табышып, дидактикалык жомоктордун сериясын түзгөн учурлар да кездешпей койбойт.

Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестинде баланын эч бир жанга белгисиз жомогун, болгондо дагы төл жомогун алалычы. Бул анын таятсы Момун чалдын Бугу Эне жөнүндөгү жомогунун таасиринде келип чыккан, өз тагдырын, умтулуусун, кыялдануусун чагыл-дырган төл жомогу эмеспи. Же болбосо, француз жазуучусу Сент-Экзюперинин «Кичинекей Ханзаада» аттуу повестиндеги баланын кыялданууларын алалы. Анда б жашар бала кыялышын күчү жана ар тараалтуулугу менен турмуштагы ар кыл кырдаалдарды өзү тарткан сүрөттөр, аларга болгон өзүнүн мамилеси аркылуу чагылдырып отурат.

Биз сөз кылыш жаткан жомок-дил баянды жазуута үйрөтүүнүн негизги максаты – жогоруда айтылган жагдайлар сыйктуу эле баланын аракети, фантазиясы, ой чабыттары аркылуу дидактикалык жомокторду түзүү болуп саналат.

Ал кандай жомоктор? Ал биз ар күнү окуп-билип жүргөн эле ар түркүн көрүнүштөрдүн сырын чечмелеп, же аны башка бир көрүнүштөр аркылуу салыштыруу түрүндө түшүндүрмө берүү адатка айланган.

Мисалы, балык неге сүйлебөйт, шамал кайдан пайды болот, жылдыздар эмне деген ажайып нерселер, ай кантит жарагалган, айдын бетиндеги сүрөт эмнени түшүндүрөт, жамгыр кантит жаайт? -деген сыйктуу түркүн-түстүү суроолорду кыял менен чындыктай сүрөттөп жазуу аркылуу же оозеки түрдө дил баян жаратуу тестиер окуучулардын курагында кыйла туура келет.

Анткени тестиер балдар түркүн турмуштук же сыйкырдуу-кереметтүү жомокторду окуу менен, өзүлөрү да ошол жомоктордорду адилем, баатыр каармандардай болууну көздөп кыялданышшары жана ошондой кыял дүйнөсүнде жашары практикада белгилүү. Демек, мындай көрүнүштөрдөн улам мектептеги кыргыз тил жана адабияты сабактарында же бапка предметтерди (математика, биология, химия, география) окуп-үйрөнүүдө илимдин же табияттын түрдүү сырларын чечмелеген дидактикалык жомокторду, т.а., жомок-дил баяндарды жазуу мыйзам ченемдүү көрүнүш.

Эмесе, сезүбүз кургак болбосун үчүн, дил баяндын бул түрүнө ылайык үлгүлөрдү сунуш кылалы.

ДИДАКТИКАЛЫК ЖОМОКТОР (Жомок-дил баян)

Чындыгында кийинки мезгилдерде мектептерде билим берүүнүн кошумча каражаттары катары колдонулуп жүргөн жомоктор кеп көздейшет. Аларды дидактикалык, б.а., окууга үйрөтүүгө арналган жомоктор деп атоого болот.

Жомоктор кыска, мазмундуу, так болушу керек. Мугалим окуу-чулардын чыгармачылыгын естүрүүгө, ой жүгүртүүгө өз «жомогун» түзүүгө үйрөтүү менен, унөмдүү убакытта эле окутулуучу билимдин негизин түшүндүрүп көёт. Баланын билимин бышыктоо менен өз алдынча чыгармачылыгын естүрүүгө негиз түзүлөт. Дидактикалык жомокторду сабактарда кенири колдонунун зарылчылыгы ушунда.

Дидактикалык жомоктор балдардын таанып-билиүүсүн, ой жүгүртүүсүн, фантазиясын естүрөт. Демек, мындай методикалык, дидактикалык баалуу каражатты ар бир мугалим пайдалана журушу максатка ылайык.

Сүйлөмдер өлкесү. Илгери-илгери гүлдөгөн өлкөдө сөздөр жашаган дешет. Алардын чону да, кичинеси да бар экен. Бирок етө ынтымактуу жашашчу. Сүйлөмдө ар биригин өз орду болгон. Бири-бирин урматтан, бири-бирине жардамдашчу экен. Бир күнү алардын ынтымагына суктанган ач көз, каардуу сыйкырчы сөздөрдүн ордун алмаштырып салат.

Өлкөдө башаламандық, кагылышуу жүрүп, орун үчүн күрөш башталат. Сөздөр арасында ынтымак кетет, чатак-тар арбыйт. Ушул убакта етүп бараткан ақылдуу саякатчы буларга жардам бермекчи болот. Ал биринчи орунга «Ким? Эмне?» деген суроого жооп берген сөздөрдү коёт да, аларга «ээ» деген ат берет.

Экинчи орунга «Эмне кылды? Эмне кылыш жатат? Эмне кылат?» деген суроолорго жооп берген сөздөрдү коёт да, аларга «баяндооч» деген ат берет. Ошондон кийин буларды сүйлемдүн «Баш мүчөлөрү» деп атап кетишишт. Кийин өлкөдө чыр-чатак токтоп, ынтымак, адептүүлүк, бейкутчулук менен токчулук орногон экен.

Грамматика өлкесү. Бул өлкөдө эн көп шаарлар жайгашкан. Алардын борбору «Сөз түркүмдерүү» деп аталаат. Эгерде бул шаардан түз етүп, онго кайрылсан, жолуккан элдери: «Ким? Эмне?» - деп, буломдарды көрсөтө беришт. Анан шаар башчысы - Зат атоочко жолугасың. Андан кийин солго кайрыласың, Сын атооч башкарган элге жолугасың. Алар да өздөрү сүйгөн «Кандай?» деген суроосу ме-нен жооп күтүштөт. Туура жооп берсен, булардан да өтөсүн.

Кийинки шаарда эмгекти сүйгөн ынтымактуу эл жашайт. Алар сага: «Эмне кылат? Эмне кылды? Эмне кылыш жатат?» - деген суроо менен кайрылышат. Буларды карыган Этиш башкарат. Туура жооп берсен, андан да өтөсүң. Эч нерсе колундан келбесе, бир өнерге үйрөнмойүнчө бул шаарда калыш каласың. Эгерде өнерлүү болсон, сый-урматка бөлөнүп, Грамматика өлкесүнүн бардык шаарларын кыдырып, саякаттап кайтасың.

Этиштин чактары. Сөз түркүмдерүү өлкесүндө Этиш жашаган экен. Ал саякатка чыгууну жакшы көрчү. Анын гаражында убакыт машинасы бар эле. Каалагандай минип, каалагандай саякаттап жүрчү. Убакыт жолун болсо, көнүлүнө жаккандай тандачу. Бала чагын эсте-гиси келсе, дароо убакыт машинасы менен Өткөн чакка жөнөчү. Бала кезинде ойногонун, апасы сүт бергенин, чоң атасы оюнчук жасап бергенин көрүп, күнгө кактанашип, кумда ойнап кайра кайтчу.

Келечекке баргысы келсе, убакыт машинасына минип, өзү кура турган шаарларына, станцияларына, заводдоруна карай учуп жөнөчү. Убакыттын кандай өткөнүн билбей кыялданып, ой жүгүртчү. Келер чактан кечинде үйгө кайтчу.

Эц кызыктуу иштер Учур чактагы жолдон жолукчу. Ал ырдачу, бийлечүү, досторуна жолукчу. Алар менен бирге саякаттап, эн көп кызыктуу жакшы иштерге аралашчу. Саякаты улана берчү.

Коп бурчуктар өлкесү. Илгери-илгери Геометриялык фигураналар деп аталган хандыкта Көп бурчук падыша болгон экен. Анын көп балдары болуптур. Балдары ынтымактуу, адептүү, эмгекчил болуп өсүптур. Биреөнү чакырса эле баары чуркап келишчү, бир иш тапшырса баары колдон талаша иштешчү. Падыша балдарына ат тандап, көп убара тарылтыр. Акыры өзүмө уйкаш ат койгонум дурус деген ойго келет.

Биреөнү, Үч бурчтук, экинчисин Төрт бурчтук, үчүнчүсүн Беш бурчтук, дагы биреөнү Чарчы деп атаптыр.

Унгулаш сөздөр. Илгери бир ақылдуу сыйкырчы жашаптыр. Өзүнүн билими, ақылдуулугу, айлакерлиги, сулуулугу менен атагы чыгыптыр. Керек болгон учурда бардык өнөрүн көрсөтө алчу. Өзгөчө бир сөздөн бир нече окшош, келишимдүү, укулуктуу сөздөрдү тез эле жарата койчу экен. Бир күнү өнөрүн көрмөккө коншу өлкөдөн өкүлдөр келишет. Ошондо ал сыйкырдуу таяғы менен жерди бир урганда Бала, балапан, балача чуркап Баластан, баладай күлүндөгөн Балакайлар оң жагына, ал эми сол жагына Чынчыл, Чыныбек, чы-нысын колуна кармаган Чыныбай, Чынышгүлдөр тизиле калышат. Ошентип, келген элди өнөрү менен кубанткан ақылдуу сыйкырчы-нын аты ким деп ойлойсузар?

3. МАРАЗЫКОВА. Кыргыз билит берүү институтунун окутуучусу.

12. Улама-дил баян

Кадимки дил баяндардан туп-тамырынан бери айырмаланган дагы бир түрү - бул улама дил баян. т.а. кадимки дил баяндар даяр чыгарманын сюжетинин, каармандардын тагдырларынын, мүнөздөрүнүн негизинде жазылса, бул дил баян окуучуга тааныш чыгарманын негизинде, бирок андагы окуянын логикалык уландысын, каармандардын кийинки тагдырларын окуучу өз алдынча ой жүгүртүп, аны жекече чыгармачылык фантазиясы менен көрө билип, андан ары «улап» жазууну туонтат.

Экинчи бир өзгөчөлүгү — бир чыгармада автор тарабынан «чыгарманын жаны» болуп «киргизилип» окуучуга рухий күч тартуулап турган идеяны табуу, анан да автор баарын «айтып берип» койбой, калганин өзү түшүнүп алсын деп окурманга «каманат калтырган» ой туюмдарды туюу; окуучу аларды оз алдынча ойлонуп, өз көзү менен көрүп, өз сөзү менен айткысын келтирген керемет сезим-дин жаралышы... Мына ушунун баары улама дил баянды жазууга негиз болуп берери мыйзам ченемдүү. Ошондуктан окурманды түйшөлтүп, ички дүйнөсүне бүлүк сала турган чыгарманын финальндагы окуянын күтүлбөгөндөй жыйынтыгы, же трагизм, «көшөгөнүн артындагы» идеялар (чыгармадагы замыслы) автордун айттайын деген оюнун сырдуу табышмагы (автордук вымысль) да улама дилбаяндарды жазууга түрткү берери бышык.

«Күтбилим сабак» газетасынын 2000-жылдын декабрындагы санында мына ушундай улама-дил баян туурасында мугалим Б. Абдразаковдун (Кара-Кулжа району, М. Абакиров атындагы орто мектеп) иш-таж-рыйбасы басылып чыккан. Ушул эле типтеги дил баянды Бишкек шаарындагы Улуттук компьютердик гимназиянын (№ 5) кыргыз тили,

адабияты мугалими А.Батыркулованын, Нарын шаарындагы Кыргыз-Түрк лицейинин мугалими Б. Асыранкулованын эң сонун практикасынан окуучуларга улама-дил баянды жазууга тұртқу берген чыгармачыл ара-кеттеринен көрүнүп турат.

Мындај жазуу жумушун кантит жүргүзүү керектиги тууралуу жогоруда аталған мугалим Б. Абдразаковдун практикасы - колдоого арзый турган көрүнүш. Анткени ал окуучу окуган чыгармалынын сюже-тигин жана каармандарынын андан аркы тағдырларынын негизинде өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча жаңы чыгарма жазууга жол көрсөтерү шексиз.

Мисалы Б. Абдразаков өз макаласында: «Окуучу берилген темада белгилүү окуяны андан ары улантат» жана мындај дил баянда «өзүнүн индивидуалдык ой жүгүртүүсү менен теманы андан ары улап, өзүнчө чы-гарма жаратат». («Күтбилим сабак», декабрь, 2000.)

Мугалим буга мисал катары К. Баялиновдун «Ажар» повестинин негизинде «Ажар эми байкүш эмес» деген темада Ажардын карышкырга кез болгон жеринен баштап, окуяны өз каалоолору боюнча чыгармачылык менен улантуу же болбосо, Ч.Айтматовдун «Эрте келген тур-налар» повестиндеги Султанмурат менен карышкырдын тиктешип турган жеринен андан ары улантып жазууга окуучуга бағыт берет. Улама-дил баян муун менен эле чектелип калбайт. Анын жолдору, ыкмалары, тема-тикалары турдуучы болусу ыктымал. Мисалы,

1) А. Осмоновдун «Жеңишбек» поэмасынын негизинде Жеңиш-бек менен Минбай абышканын кийинки тағдырлары, акын толук айтпай, окуучунун жан дүйнөсүнө оптимисттик идея жаратып, калганын өзүнүн түшүнүүсүнө таштаганын туюу;

2) Ч. Айтматовдун «Саманчынын жолундагы» Толгонайдын жан боорлору Субанкулдин, Касымдын, Жайнактын, Майсалбектин согуш алааматынан аман калып, «ожалган келген» кара кагаздардын арты сүйүнчү менен алмашылыши, же гүл сүйгөн келин Алимандын жана анын жетим калган баласы Саманчынын эл-жерин, баары биригип Толгонай энени бактылуу кылышы;

3) же болбосо, «Делбирим» повестиндеги Асель менен Ильястын кайрадан жолугуп, бирин бири кечирип, баласы Самат менен бирге бактылуу үй-бүлө куруусу, жол мастери Байтемир өз «күнөөсүн» сезип, аларды кайрадан жолугуусуна көмөк кылусу ж. б.

Ушул сыйктуу идеялар мурдатан эле практикабызда жок эмес болчу, т.а., «Манас» үчилтигин окуп-үйрөнүп жатканда (8-класс, Кыргыз адабияты), «Сейтек» бөлүгүнүн аягында акылман Бакай, Кан Кошой, Чыйырды эне, Каныкей апалардын жана Семетейдин элге, жерге тынчтык заманды орнотуп, аナン баары чогулуп кайып болуп кетши. Мунун өзү - эл өзү сүйгөн каармандарынын өлүмүн, кайгылуу тағдырын калабастыгы, алардын түбөлүк тириү бойдан арабызда жүрүшү катары түшүн-

дүрүлөрү белгилүү. Ошондой эле, «Ак Мөөр» аттуу телесериалдин сонунда жылкычы жигит Болот менен сүйгөнү Мөөр сулуунун «тиги дүйнөдөгү» кайрадан жолугушуусу...

Кыргыз адабиятында улама-дил баян жазуу, же ага багыт берүүчү, чынында эле материалдар арбын. Көркөм фантазиясы, кыял чабыты күчтүү окурман (мектеп окуучусу) окуган чыгармадагы өзүнүн жан дүйнөсүнө уялап түнек тапкан каарманынын кийинки, китеңке сыйбай калган тагдыры тууралуу түйшөлүп, аны ой туюмунун призмасы аркылуу «көрө билүүсү» же чыгарманын финалындагы жыйынтык жана анын автору менен келишикиси келбей, өзү күткөндөй башкача жыйынтык чыгарып, таптакыр башка чыгарманы жазып коюусу талашсыз эмеспи.

Дагы бир эскере кетчу нерсе мугалим Б. Абдразаков өз макала-сында: «Улама-дил баян – дил баяндын жаңы түрү, буга чейин практикалык жактан да, теориялык жактан да, болгон эмес» («Күтбилим сабак» газетасы), - деп жазып жатпайбы. Жаңылыштат. Окуган тексттин финалында окурманды ойго салып, «Эми эмне болот? Тиги каармандын кийинки тагдыры кандай болот? Окуя эмне менен жыйынтыкталат?» деген проблемалуу жагдай тууралуу түйшөлүп, жогорку класстын окуучулары гана эмес, бөжүрөгөн 3-класстын балдары да чакап дил баян жазған практика жок эмес.

Бишкек шаарынын Т. Сатылганов атындагы №69 орто мектептин башталгыч классынын мугалими Ч. Жакыпованны окуучуларынын (3 «Б» класс, 1996-жыл) дил баяндарын мисалга алалы.

Мугалим Ч. Жакыпова өз окуучуларына «Бир түйүнчөк акча» аттуу ангемени окуп берет (авт. С. Рысбаев). Ангеменин кыскача сюжети төмөнкүчө: таң эртең мектепке келатып, Талант деген кичинекей бала автобустун аялдамасынан бир түйүнчөк акча таап алат. Таап алат да, эмне кыларын билбей, уйгө атасына алып барып берет. Мынча көп акчаны кармап көрбөгөн атасы «акчаны кайдан таап алганын, кимдир бирөө көрбөгөнүн сурап» билет да, «Эч кимге айтпагын» деп баласына кышкы кийим, чана, велосипед... ж.б. сатып берерин айттып, мектебине кайра узатат. Баласы да акча тууралуу эч кимге бир ооз сөз айтпоого катуу убада кылат. Бирок экинчи сабакта эле мектеп жанындагы дүкөндүн сатуучусу Райкан эже ыйлап класска кирип келет. Акча жоготконун, балдардын баары эле аялдаманын жанында турганын айттып, көргөн билгениндерди айта койгулачы деп жалдырайт.

Өзү жакшы көргөн, кундө момпосуй алып жечү Райкан эженин мындей абалын билип туруп, таап алган акча тууралуу айтпай коюуга кудурусты жетпеген Талант дайыма бозо жыгтэншүү жургөн атасына убада бергенинде карабай: «Райкан эже, акчанызды мен таап алдым, акчаныз үйдө, атамда...» - деп айттып, ангеменин финалы бүттөт.

– А андан ары эмне болду?

– Уйгө барганды акча кайдыа болду экен?

—Бозокор атасы акчаны эмне кылды экен?

—Райкан менен баласын атасы кантип кабыл алар экен? ж.б. сыйктуу суроолор баёо дүйнөлүү баланы сөзсүз бушайманга салары шексиз. Анан, арга жок, кыялында түрдүү кырдаалдарды элестетип, эмне болсо да, «окуя оң чечилсе экен, иш онунан чыкса экен» деп кыялданмагы бышык.

Ошондой кырдаалдан улам жазылган улама-дил баяндын эки үлгүсүн мисалга келтирели. Анда жогоруда айткандай, ангеменин финалын 3-класстын окуучулары кантип улантып, чыгармачылык кыялы менен кандайча «ожаны чыгарманы» улама-дил баянды жазышканын окуп көрөлү (дил баяндар эч өзгөрүүсүз берилди).

1-мисал. «Бир түйүнчөк акча»

Райкан эже экөө үйгө келишти. Атасы үйдө экен.

— Ата, - деди Талант. - Ии, балам эмне болду. Ата мен таап алган акча Райкан эженини экен. - Ээ, чын элеби?

—Ооба, ооба, чын эле. - Чын эле болсо акчаны Райкан эжеге берип кел. -Жоок ата, Райкан эже эшиктин алдында күтүп турат. - Анда үйгө чакыр, -деди атасы.

Талант Райкан эжени үйгө чакырды. Райкан эже үйгө келди. Атасы аларга чай берип, Райкан эжеге акчаны берди. Райкан эже атасына да, Талантка да ыраазычылыгын айтты. (*Кожсабаева Мунара*)

2-мисал. «Бир түйүнчөк акча»

Таланттын атасы бир ай келген жок. Талант менен Райкан эже үйдө күтө беришти. Бир күнү Райкан эже менен Талант отурса, эшик ачылды да, ошол маалда атасы келиптири. Талант эшик ачылар мөнен кыйкырды: - Ата, - деди Талант. Райкан эже Таланттын атасын көрүп сүйүндү. Таланттын атасынын аты Жоомарт болчу. Райкан эже Жоомарт байкеге суроо берди. Райкан эже: «Акча кана?» - деди. Жоомарт байке жообун айта албай койду. Талант буркурап ыйлап сурады.

— Ата, кана акча? Мага сиз кышкы пальто, жылуу өтүк, чана, коньки, велосипед сатып берем дегенсиз.

Атасы жооп берди. Жоомарт байке акчаны бир жерге катып койдум, - деди. Аны угуп Райкан эже сүйүндү. Райкан эже Жоомарт байкени бетинен бир өптү. Жоомарт байке акчаны кайда бекиткенин айтты Талантка. Талант акчаны чуркап барып алыш келди. Райкан эже «рахмат» деди. Жоомарт байкени Райкан эже бетинен дагы бир өптү. Рахмат деп дагы айтып кетти. Таланттын атасы ошондон кийин чынчыл болуп калды.

(*Курманалиева Перизат*)

«БАКТЫСЫН ЖОГОТКОН АДАМДЫН ЖОМОГУ»

(Ч. Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги сүйүү жана уй-булө ынтымагы маселесинин көркөм илктениши)

Жалгыз аяк жол менен жоон дүпүйгөн бактарды аралап бара жаткан адам аркы алыс эмес жердеги мажүрүм талдын жанындагы отургучта отурган эки жашты теңселе карады. Бул адамды көп эле киши таанып калды. Бирок тышынан тааныганы менен эч ким менен салам альышып, беришпейт. Тегерек четибиз аны «Бактысын жоготкон адам» деп коюшат.

Эки жаш бири-бирине тамашалуу сез айтышып, шыңгыр күлүшуп, кобурашып отурушкан. Кыз бир аз тартынгансып жигитти жалжылдай карады. Буга эртеден бери көз жүгүртүп жаткан адамдын оюна бир нерсе келгендисип, селт эте түштү да, денеси дүркүрөп, деми кысылып барат-кансыды. Бул адам – бактысын жоготкон Ильяс эле.

Бир кездерде каруу күчү толуп турган, анча-мынча кишилерди көзгө илбegen жакшынакай жигит болчу. Өзүнүн мүнөзүнө окшоштуруп удургутуп айдаган көк кашкасы бар эле.

«Эх, атаганат, ошол күндердүй кайра бир кайрып алгыдай болсом!» – деп, оор үшкүрүнүп алды да, терсөн ойго чумкуп кетти.

Башка бирөөлөр келечегин ойлоп жашаса, Ильяс болсо өзүнүн эскерүүлөрү менен гана жашоочу. Кээде өзүн өзү жек көрүп ичиp алыш, бул дүйнө менен кош айтышууга да даяр болчу.

Кылчайып кызды карагыча көз алдына Асельдин элеси тартылды. Ошол замат күчтүү, аччу үн менен жер жүзүн жаңырта кыйкыр-гысы келди. Өзүн өзү карман. Тынч алыш калды. Бул Ильястын биринчи жолкусу эмес. Күнүгө эски күйүтүнүн айынан ушул жерге келип бирде мас, бирде соо бойдон ар кайсыны сүйлөнүп отуруп уктап калат...

Бир маалда ойгонун кетти. Күн кечтеп, жаан жаап кириптir. Эки жагын элэндеп карады да. бааягы отурган эки жашты көре албады.

Тууруулуп, сакал баскан бетиндеги сууну колу менен силкип таштап, туруп алыш үйдү көздөй темтендеп бара жатты. Жаан катуулап жаап, үстүндөгү өңү өчүп калган плашты жууп жиберди. Карап туруп боорун ачыйт, бир туруп жиниц кашаят.

Ар бир адам ката кетирет. Ошол кылган кагаларыбызды ондоо менен кайрадан онолобуз, ошондуктан баарыбыз адамбыз да.

Бул уй-булөнүн соолуган гүлдөй болушуна, эн биринчиден, адам баласын ал муздактан бери азгырып келген аракты кунөөлөйм. Сүйүү жана уй-булө куруу оюй эмес, оюнчук да эмес. Уй-булөнүн бактылуу болушу учун эки жаш бири-бирин сүйүү менен биргэ түшүнө да билүүсү керек. Азыр болсо бүтүн үйлөнүп. Эртеси ажырашкан, турмушка женил караган кыз-жигиттердин бактысына балта чабылууда.

Асель менен Ильястын жашоосунда көп эле өйдө-ылдый нерсе-лер болду. Бири-бирин сүйгөндөн кийин кайра жарашып алса деле болмок. Бирок бул Асель үчүн да, Ильяс үчүн да оңой нерсе болгон жок. Же Ильяс кеч ойлондубу? Ильястын кур намыскөйлүгү бир-ден бир себеп болдубу дейм.

Ырас, Байтемир Асель кыйналып турганда жардам берди. Бирок баланын атасы -Ильяс, Асельдин сүйгөнү да - Ильяс болгон соң, эм-неге Асель кайрылып келген жок? Менимче, дегеле Байтемирдин ордунда мен болсом, үй-бүлөнү жараштырып, алардын бактылуу болушуна батамды бермекмин. Албетте, Байтемирге жалгыз жашоо кыйын, аны түшүнөм, бирок мындан башкача болушу мүмкүн эмес эле. Эгерде Байтемир чын эле Асельге күйүмдүү, боорукер болуп аны аяса, сүйсө анын бактылуу жашап кетишпин эмис себептен каалаган жок?

Бул чыгарманын ушундай трагедиялуу бүтүшүү деги эле жаш улан-кыздарга сабак болуу менен бирге турмуштун ачуу-таттуусун баамдап түшүнө билүүте жардам берет деп толук ишенем.

*M. МАМБЕТОВ. Нарын кыргыз-түрк лицейинин
11-классынын окуучусу.*

«БАКТЫСЫН КАЙРАДАН ТАПКАН АДАМДЫН ЖОМОГУ»

(Ч.Айтматовдун «Делбирим»
повести боюнча улама-дил баян)

Отуз жыл мурда Асель менен Саматыман айрылып, жашоодон үмүтүмдү үзүп койгон кезимде, Памирде таанышкан жакын досум Алибек абалымды түшүнүп, керегиме жараган. Ал өзү иштеген фирманнын жетекчиси менен кеңешип, мени жумушка алдырыды. Ишимде көп-көп ийгиликтерге жетишкендигим үчүн, мени Голландияга иштөөгө жиберишти. Ошондон бери Мекениме эч кайтпадым. Бүгүн гана Ата Журтума жөнөөнү чечтим.

Кеч курун, saat алты болуп калды. Негедир бүгүн таза абанын жытын туйдум. Күн батып жаткан учурда көгөргөнү менен кызарганы кошуулуп жагымдуу жылуу жел бетимди аймалап, башымдан өткөн башы таттуу, соңу ачуу окуя оюмда жандана түштү. Каттуу ойлонуп кетиптири-мин. Бир оокумда аңчыны байкаган эликтей селт эте түштүм. Көрсө, жанымда отурган жигит мени карап олтуруп, акыры чыдай албай кайрылган экен. Кызарып кеттим, жанымдагы жигит сурай калды:

— Жүзүнүз мага тааныш көрүнөт, аба, сизди бир жерден көргөн эмес белем?

- Сен, сен ... кыргызыңбы? Бул жерге кандайча келип калдың?
- Мен сиздин жердешим экениңизди көрөр замат байкадым. А мен кызматым боюнча келген журналист болом.
- Журналист болом дечи. Атың ким болот уулум?
- Атым Самат.
- Самат дейсиңбى!?

Жүрөгүм ордунаң козголо түшкөнсүдү. Жок, була менин уулум болушу мүмкүн эмес. Мен андан эчак эле үмүттүмдү үзгөм. Ал тәэ эки жашында эле менден кашпады беле! Ошентсе да мен ансыз отуз жыл жашадым. Кап, бул отурган жигит менин уулум болуп чыга келсе кана?!.. Анда калган өмүрүмдү ошого гана арнап, анын көргөн көздөрү, баскан буттары болбайт белем. Бирок ал азыр мени көрсө эч көңүл бурбастыр. Күнөөнүн баары өзүмдө. Кайран гана өмүр ...

– Аба, сиз етө көп ойлонот экенсиз да. Эмнени ойлонуп жатканыңызды билsek болов бекен? – деп, Самат оюмду бөлдү.

– Тим эле Амстердамда мындай көрүнүштү биринчи жолу көрүп турам. Өз жергеме кеттэрде ушундай сонун аба менен дем алып кеткеним жакши болгону турат.

– Ырас, мындай пейзаж Амстердамдын көркүн ачып коёт экен. Бирок кичине чыдасаңыз тендересиз өз жериниздин сулуулугун көрсөз.

– Аның да чын. Ысық-Көл менен Нарынымды абдан сагындым.

Ошентип, айтылуу Шифол аэропортунда болуп жаткан жагымдуу маєгібиздин соңуна чыкпай эле биз күткөн самолет учууга даяр болду. Орундарыбызга жайланыша баштадык. Кудай жалгап Самат экөөбүз жанаша жайгашкан орундарга туш келиптирибиз. Көп етпой Амстердам менен ал жерде өткөн күндөрүм менен кош айтышар мезгил да жетип келди. Көрсө, отуз жыл көз ирмемде эле өтүп кетет тура.

Убакыт өткөн сайын Амстердамдан алыстал, жүргүнчүлөрдүн кепсөздөрү түгөнө баштады. Самолёттун ичин уйку каптады. Менин болсо уулум эч оюман чыкпай койду. Акыры сабырсыздана түшүп, көзү илинип бара жаткан Саматтан сурадым:

- Кай жерлик болосун уулум? Ойгоно түшүп:
- Өзүм Нарында төрөлүптурмун, кийинчөрээк Долонго жакын жерде жолдун боюнда жашап калдык.

Саматтын ар бир айткан сөзү жүрөгүмө ийне сыйктуу кадалып, үзүлгөн үмүттү кайрадан жашарта баштады. Кайраттанып, кайра кайрылдым.

– Деги кимдин уулу болосун?

– Байтемирдин уулумун. Көп жыл жол ондоочу болуп иштеп, тапкан ташыганын мени окутууга жумшады. Оорукчан эле, өзү бул дүйнө менен кош айтышып, мен окууга кетип, энем жалгыз калды.

– Баса, – деп сезүн улады, – аэропортто отуруп «Асель!» деп чочуган болчусуз. Ал ким? Менин апамдын аты да Асель, – деп эч нерседен

бейкапар айтып берип жатты.

-Сизге эмне болду, аба?! Бир жериңиз ооруп тұрабы? Азыр, мен жардамға киши чакырайын...

Ошол учурда мени көргөн киши өлүк деп ойломок. Ийне сайышқандан кийин өзүмө келип, ичимдеги чексиз сүйүнчтү ый менен чыгардым. Ақыры бар күчумду жыйнап, сезгө келдім.

-Уулум, Саматым! Айланайын уулум, келчи бешенеңен жыттап алайын. Кантып билбедім? Кечир уулум, кечир мени.

-Уулум дедиңизби? Түшүнө албадым...

Бүгүнкү күндүн мен үчүн өзгөчө күн экенин башынан жүрөгүм сезген. Ооба, Самат айткандарым ишемек түгүл, түшүнө алмак эмес. Ошентсе да, башыман еткөн кайтылуу окуяны, кетирген катамды ага түшүндүрүп берүүнү чечтим.

Арадан үч сааттан ашык убакыт етту. Самат көпкө ойлонуп отурду. Мен ичимде эмне болсо бардығын ага төгүп берип, Аседден сурай албай калган кечиримди уулуман сурадым. Бир оокумда Самат бир чечимге келгенисп, ый күлкү аралаш жүзү менен мени карады да:

-Андан болсо кеттик, Көлгө! - деди.

Ишене албай кеттим. Ушунча жылдан кийин жолугушсак да, уулумдун мени ылдам түшүнө билгендигине, кечиримдүүлүгүне ыраазы болдум. Өз оюмда Памирге бармакмын. Бирок жаңыдан тапкан бактымды экинчи ирет жоготкум келген жок. Самат канча кечирсе да, өзүмдү күнөөкөр сезип турдум. Анын бир сезүн эки кылбай. Көлгө барууну чечтим. Ошентип, өзгөчө сапарыбыз соңуна чыгып бара жатты.

Самолеттон эң бактылуу киши менмин дегенсип түштүм да, туулган жеримдин алтын топурагын жыттап-жыттап алдым. Көп күтпей эле Ысык-Көлдү көздөй сапар тарттык. Байтемир каза болгондон кийин Асель Саматты алып Көлгө кечүп кеткен экен.

Кайрадан жашара түштүм. Жолдо кетип бара жатып, жаш кезде машинамды зымыратып айылдан айылга айдал жүргөнүм эсиме келди. Кайра азыркы кейпимди ойлоң, көнүлүм чөгө түштү. Токтогул эсиме келди. Анын сүргүндөн келгендеги сүйгөнү Алымкан менен жолугушуусун эстедим. Анда ал алынан тайса дагы, жүрөгүндөгү тунук маҳабатты жылдардын ағымы менен бирге сактап, туулган жерине келген. Өзүмдү андан эч айырмалай албадым.

Ошентип, айылга жетип келип токтодук. Машинанын ичинде отурдum, дароо чыга алдабым. Эшиктин алдында оокат кылыш жүргөн байбичени бир карап тааныдым. Бизди көздөй келе жатты. Өзүмдү жоготуп койсом дагы, байкап калгандарым булар болду: бугунда маасы-колош, кийгени узун кейнөк, башында «кызыл жоо-лук». Мен аны алгач көргөнүмдө да ушундай эле. Азыр болсо жалғыз гана өзгөргөнү саамай чачы агарғансып калыптыр.

Уулум, Саматым, данакерим Асель экөөбүзду кайрадан тааныштырЫп, кайрадан жараштырды. Асель менин кетирген каталарымды кечирди көрүнөт...

*Б. КЕРЕЗБЕКОВ. Нарын кыргыз-турк лицейинин
11-классынын окуучулардын дил*

Кыргыз тили жана адабияты боюнча ортос мектептин курсуна ылайык окуучулардын дил баяндарының баалоонун нормалары

«5» деген баа – дил баяндын мазмуну темага толук жооп берсе, фактылар, цитата, цифралар ыктуу колдонулса, мазмун системалуу ачылса, окуучунун кеби бай болуп, стилдик биримдик толук сакталса, жазып жаткан материалга карата жекече көз карашы бар болуп, ез алдынча жыйынтыктарга жана жалпылоолорго келе алса дил баяндын композициялык түзүлүшү тыкан, окуучунун ой чабыты ар тараалтуу көрүнсө, т.а., таптакыр катасы жок, же 1 орфографиялык, же 2 пунктуациялык катадан ашпаганга коюлат.

«4» деген баа — дил баяндын мазмуну темага негизинен жооп берсе, факт, цифра, цитаталар колдонулуп, бирок айрым учурда так эмсистик, жетишсиздик, стилдик жактан одоно эмес, айрым бир мүчүлүш учурлар болуп калса, б.а., 2-3 жерден орфографиялык, пунктуациялык жана стилдик жактан мүчүлүштүктөр байкалса коюлат. Негизинен 2 орфографиялык, 2 пунктуациялык, же 1 орфографиялык, 3 пунктуациялык, же 3 орфографиялык, 4 пунктуациялык катадан ашпаган дилбаяндар «4ке» бааланат.

«3» деген баа – дил баяндын мазмуну темадан бир кыйла алыстап кетсе, факт, цифра, цитаталарды кодонууда жетишестик болсо, синтаксистик жактан сүйлөм куруулары, лексикасы жарды эке-нин көрсөтсө, тема боюнча езүнчө ой жүгүртүүсү ачык берилбесе, жалпысынан, 4-5 жетишпесиздик байкалса коюлат. Негизинен 4 орфографиялык, 4 пунктуациялык же 3 орфографиялык, 5 пунктуациялык же 7 пунктуациялык катага чейинкилер «3ке» бааланат.

«2» деген баа – дил баяндын мазмуну темага жооп бере албаса, факт, цифра, цитаталар ыктуу колдонулбаса, окуучулардын стили жарды, ою чачкын болуп, ез алдынчалуулугу дээрлик көрүнбөсө, жалпысынан, дил баянда 6-7 кемчилик кетирилсе коюлат, б.а., 7 орфографиялык, 7 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 8 пунктуациялык же 8 орфографиялык, 6 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 9 пунктуациялык катадан ашпагандар «2ге» бааланат.

«1» деген баа - тема таптакыр тескери ачылса, мазмуну китеңтөн сөзмө сөз көчүрүлсө, жалпысынан, «2дегиден» ашып кеткен каталар кетирилсе коюлат.

Дил баянга эки баа: биринчиси мазмунуна, экинчиси сабаттуулугуна коюлат.

Оозеки жоопторду баалоонун нормалары «5» деген бааны коюуда чыгарманын идея, темасын, андагы коюолуп жаткан маселелерди, негизги мазмунду түшүнүүсү, образдарды, көркөм сөз каражаттарын туура талдоосу, чыгармага адабий-теориялық анализ жасоосу, адабият теориясы боюнча билимин, чыгарманы адабий процесс жана доор менен байланышта көрсөтүүсү, кебинин сабаттуулугу жана ырааттуулугу логикалык ой жүгүртүүсүнүн жогоруулугу, фонетикалық, синтаксистик, сөз жасалышына карай жана сөз түркүмдерүнө карата талдоону мыкты билүүсү, кыргыз тилинин теориялық маселелеринин, айрыкча байланыштуу кептеги стилдин түрлөрү (көркөм, илимий, публицистикалық, оозеки сүйлөшүү, иш кагаздарынын стили) жана кептин түрлөрү (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү) боюнча малыматтарынын кенири болушу, өз алдынча өмүр баян, кулактандыруу, арыз, токтом, репортаж, түшүнүк кат ж.б. иш кагаздарынын үлгүлөрүн сабаттуу жаза билүүсү, кругозорунун, көз карашынын, даярдыгынын денгээлинин жогоруулугу эске алынат. Ошондой эле көркөм чыгарма боюнча түшүнүгү эң жакшы болсо, башкы теманы, идеяны жогорку денгээлде ача билсе, образдык, композициялык талдоолорду жүргүзэ алса, талдоо мезгилиндө өтүлгөн теориялык билимдерин колдоно алса, жооп «беш» деген баага бааланат.

«4» деген баага - окуучунун чыгарма жөнүндөгү түшүнүгү жалпысынан жакшы болуп, бир-эки жеткиликтүү талдоо болбой калса, чыгармасы тарыхый учур менен байланыштыра албаса, кептин стилдери, түрлөрү, иш кагаздарынын үлгүлөрүн боюнча жана грамматикалык талдоо мезгилиндө айрым кемчиликтер жол берилсе, адабий тилди колдонуп, оозеки, жазуу түрүндө жооп даярдоодо мүчүлүштүктөр кетирилсө баланат.

«3» деген баа менен окуучу чыгарма жөнүнде түшүнүгүн толук эмес, чаташтыруу менен айтса, жообунда үч-төрт маанилүү учурду калтырып кетсе, адабий-теориялык талдоону, грамматикалык талдоону толук ишке ашыра албаса, стилдин түрлөрүн, кептин түрлөрүн чаташ-тырса, иш кагаздарынын үлгүлөрүн талаптагыдай түзө албаса, кошумча суроого жообу жеткиликсиз болсо бааланат.

«2» деген баа менен чыгарманы толук түшүнө албаса, «өкөлөп-таяганда» да уланта албай, чыгармага байланыштуу өтүлгөн теориялык жөнөкөй малыматтарды билбей, чыгарманын темасын, идеясын эч кандай ачып бере албаса, грамматикалык талдоону, стилдин түрлөрүн, кептин түрлөрүн, иш кагаздарынын үлгүлөрүн ажыратып биле албаса жана жазып бере албаса, тилдин теориялык маселелери боюнча малыматы жок болсо бааланат.

«1» деген баа тема боюнча эч кандай түшүнүгү жок окуучунун жообуна коюлат.

Эскертуу: Оозеки жооптордун бааларынын жыйынтыгы ар бир суроого берилген жооптордун баарын кошуу менен чыгарылат.

Текстти көркөм окуй билүүсүн баалоонун талаптары

Көркөм окууда «эн жогорку баа» тексттин темасы менен идеясын окуучунун түшүнүп, үн кубултуп, артисттик кырааты менен окуусу, окуганын өз сөзү менен баяндап бере алуусу, тексттин интонациясын окутуунун темпин, үзүндүдөгү айтылган ойдун маанисин сактай билүүсү, тыныш белгилерине туура басым жасап окуй билүүсү, сөздөрдү туура окуусу, көркөм окуунун бардык эрежелерин туура сактоосу, ал тургай монологдорду, ыр саптарын, же эпостордон үзүндүнү өз алдынча көркөм жатка айтып берген окуучуларга коюлат.

«Жакшы» деген баа менен бир катар синтаксистик обороттордун айтылышынын же интонациядан мүчүлүштүк кетирип, бирок жалпысынан тексттин мазмунун түшүнө билсе, көрком, үн кубултуп окуй алса, тыныш белгилерине туура мамиле жасаганда бааланат.

«Орто» деген баа менен окуучунун окуу дикциясы, интонациясы ырааттуу түрдө сакталбай, тексттин мазмунун жеткиликтүү түшүнүп айтып бере албаса, көркөм окуунун эрежелерин жана тыныш белгилерди туура сактай билбесе бааланат.

«Жаман» деген баа - көркөм окуунун талаптарын такыр билбесе, тексттин мазмунуна жарааша окуу интонациясын такыр сактаба-са, мазмунун айтып бере албаса, тыныш белгилеринин маанисин тук да билбесе коюлат.

ТИРКЕМЕЛЕР: ҮЛГУ ДИЛ БАЯНДАР

«АРЫБА, АК КЕМЕ, МЕН КЕЛДИМ» (Пъеса-дил баян)

(Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестин мектептө тереңдетип окуп-үйрөнүү максатындагы уч бөлүмдүү музыкалуу сабак-инсценировка)

Адабий чыгарманы изилдеп үйрөнүү үчүн анын ар бир эпизодуна, ар бир каармандардын кыял-жоругуна үнүлө карап, алар менен кошо күлүп, кошо ыйлап, аралаша жашоо жана көркөм дүйнөдөгү чындыкты турмуш чындыгынан издең таап, ак-карасын ажыраты билүү сыйктуу иш-аракеттер талап кылышат. Ошентсе да, бул иштер чыгарманы тушунуунун «тышкы» гана жагы. Анын «ички» жагы чыгарманын адам рухуна таасир берүүчү - калыптандыруучулук, өстүрүүчүлүк маселелери экендиги талашсыз. Кыргыз адабиятында, балдарга рухий тарбия берерлик мыкты адабияттар бир топ эле. Ошолордун бири - азыр биз сез кыла турган - «Ак кеме» повести. Ааламдын далай жерине «сүзүп» жеткен бул айтылуу «Ак кеме» повестин мектеп окуучулары өз алдынча деле окуп-үйрөнүштөт. Ошентсе да аны терендей окуп-үйрөнүү, ал аркылуу баланын адеп-ыймандык тарбиясын, көп маданиятын калыптандыруу жумуштарын, натыйжалуу жолдорун, иштин формасын издесек көп. Алардын бир формасы - класстык, же класстан тышкаркы сабактар үчүн ушул «Ак кеме» повести боюнча өткөрүлүүчү сабак-инсценировка (же сабак-саңхна) десек жаңылышпайбыз.

Мына ушул максатта түзүлгөн бул инсценировкада певесттин окуялары З чоң блокко бөлүштүрүлдү, б.а., уч актыга (бөлүккө) ылайык-талды. Алар: «Баланын жомогу», «Таятанын жомогу» жана «Жылаажындын үнү» деп аталды да, ар бири боюнча талкуу, дил баян жумуштарын жүргүзүү үчүн суроолор, тапшырмалар түзүлдү.

Дагы бир айта кетер сез - мугалим да, чыгармачыл окуучу да иш учурунда, же кийинки учурларда да, чыгарманын: адамды ыйманга чакыруу, Ата Журттун кечээкиси менен эртенкисин ойлонууга, жаратылышка, улуу-кичүүгө астейдил мамиле кылууга үндөгөн учурларга өзгөчө маани берүү, сездүн күчүн, сез адебин, маданиятын сезе билүү зарыл.

Эмесе, сиздерди, чыгармачыл иштин көгүлтүр жээгинде «Ак кеме» күтүп турат. Адымдайлы, анда, арыба, чыгармачыл мугалим жана окуучу!

САБАКТА БУЛАР КАТЫШЫШАТ:

1. Автордун үнү (*мугалым аткарат*).
2. Бала.
3. Момун.
4. Орзукул.
5. Майрык-Чаар-Жез кемпир.
6. Мүйүздүү Бугу Эне.
7. Сейдакмат.
8. Эл.

БУЛАРДАН БАШКА:

1. Баланын үнү.
2. Момундун үнү.

1-ДИЛ БАЯН «Баланын жомогу»

Автордун үнү (магнитофондон):

Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири - жан билбegen өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда.

Ошол жылы бала жетиге толуп, сегизге аяк баскан. (Улутунуп.) Оболу кара дермантин портфель колго тийди... Кеп ушул порт-фелден башталды...

Мына эми портфель колуна тийгенден баштап, бала өзүн башка балдарга тен әсептеп, китең кабын түшүрбөс болду. Так секирип туйлаган бойдон үй-үйдүн баарын қыдырып, бир сыйра мактанып чыкты. Эң оболу таенесине сүйүнчүлөдү. Анан Бекей таежесине, андан соң Гүлжамалга, анан Сейдакматка көрсөттү. (Музыка. Сахнага Сейдакмат чыгат, чөп чаап жатат, аңғыча портфелин асмандата көтөргөн Бала энтеңдеп чуркат келет: башында токойчунун шапкеси, мойнунда дүрбү.)

Сейдакмат: Эмне, мени чакырып атышбы?

Б а л а : Жок, менин китең кабым бар! Карады! Таятам сатып берди. Мен окууга барам.

Сейдакмат: Эй, энтеңдеп жүгүрүп келгенин ушулбу? (Күлөт.) Сен да таятанды тартып айный баштадыңбы, ыя? Кана, кандай китең кап экен? (Калитин чырылдатып, портфелди айландыра карат, башын чайкайт.) Эй, коё турчу, сен кайсы мектепке барасың, мектебин қаерде?

Б а л а : Кайсы? Бермедеги мектепке.

Сейдакмат: Кайсы? Тиги Желе-Сайдагы мектепкеби? (Таң калып.) Бел ашып, аякка беш километр, кайра беш километр...

Б а л а : Ат менен жеткирип турам, — деди таятам.

Сейдакмат: Күн сайынбы? Күндө барып келип турат бекен? Алжып бүткөн чал экен да... (Мысқыл аралаш тамашалап.) Өзүн да кошо оку де. Экөөнөр бир партага отуруп аласынар да, сабак бүткөндө чогуу карагерге учкашып келесиңдер. (Жаткырып күлөт. Бала мурчуюп, капа болуп унчукттайт.)

Сейдакмат: Эй, эси жок десе, эмне таарынып калдыңбы, ыя, чын элеби? (Ал баланын мурдунан чымчып, анан шапкесин көзүнө тушуре кийгизип көйт. Сейдакмат күлүп карап турат.)

Сейдакмат: Таарынбачы э, сени жөн эле тамашалап койдум, карады портфелиң абдан жакшы экен. Эми, бар үйгө, барагой, менин чөбүмдүн чечи али оюла элек... (Бала унсуз баш ийкеп, портфелин кармалайт. Сейдакмат бат эле узап, көрүнбөй калат. Бала ойлуу турат.)

Бала (портфелге): Сен ага ишенбе, менин таятам андай алжыган чал эмес. Ал сен экөөбүздү мектепке жеткирип турат. Мектеп қаерде экенин

сен али билбейсің. Аңчалық деле алыс эмес. Азыр Каоол дебөгө чыгып, дүрбү салып көрөбүз. Ак кемени да көрсөтөм. Үйдө чоң торпогубуз бар. Аны откозуш менин мойнумда, бирок мен болбой эле Ак кемени көргөнү кетип калам. Ага менин такыр алым жетпейт. Аナン күндө эле энесин ээмп алат. А торпок ээмп кеткен күнү менде күн жок. Таенемдин тили заар экенин сен билбейсің. Аны ойлогум да келбейт, а көрөкчө жүру. Ак кемени көрөлү... (Бала ташка чыгып, Ак кемени көздөй дүрбү салат. Аңғыча артынан Орозкул келет. Мас. Калпагы жеслекесине кеткен, жузу майланышкан, курсагы ачылып, кышылдан турат. Камчысын сүйрөп, бери баланы көздөй басат. Балага суктанып карап турат. Бутунда жалтыраган крым өтүк.)

О р о з к у л (оолжуп): Ой... Сен... Эмне турасың? Ба л а (коркуп, эптеп): Орозкул аба, Орозкул... аба, менин китеп кабым бар! Мен окууга барам! Карабы, китеп кабымы!

Орозкул: 0, азыткыдай болгон атанды... сен бул жерде эмне жүресүң?

Б а л а: Үйгө бараткам, китеп кабымды Сейдакмат ... акеме... көрсөттүм... (Орозкул чышт түкүрүп, камчысы менен бир сермейт баланы көздөй.)

Орозкул: Эх! (Улутунуп, күңгүрөнүп.) Бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала деген ушу да... Башкаларга санаңай берген баланы мага кудай бербедиң. Мага караганда колуң жумулуу. Портфелге жеткенине төбөсү көккө жете сүйүнүп алганын кара мунун.

Мени баласыз кылган, менин бағымды байлаган сенсің, куу этек Бекей! Сениби! Сени элеби... Азыр жетип туруп, сени ганабы..? (Мүштүмүн түйүп, сөгүнүп жөнөп кетет. Бала көзүн жерден албай түнжурал турат. Бала Каоол ташка кайра чыгып, дүрбүсүн Ысык-Көлгө бурага. Музыка.)

Автордун үнү: Бала дүрбүсүн адегендеги мектебин көздөй бурду, аны айланта бир-эки карады да, аナン Ысык-Көлгө бурду, демин тартпай ынтаа коюп турду. Бала Ысык-Көлдү караганда баарын унугат, кайтысын да, коркконун да унугат. Ал Ак кемесин көргүсү келет. Аябай көргүсү келет, көрбөй калса кусаланат.

Б а л а : Тигине! Ана, Ак кеме! Ак кеме! Арыба, Ак кеме! Мен сени көрүп турам. А сенчи... сен да мени көрүп туласыбы?.. (Тунжурайт.)

Автордун үнү: Бала көз ирмебей, көнүлү толкуп карап турду Ак кемени. Ал бала кыялында балыкка айланып, Ак кемесине сүзүп кеткиси келди.

Атасы көлдө матрос деп уккап. Ал апасын да, атасын да билбейт. Алар да кайрылып, бир келип баласын көрүшкөн эмес. Иши кылып, ал атасы менен апасы ажырашып, апасы аны атасынына таштап, шаарга кетип калғанын билет. Таятасы Момун бир ирет ошол шаарга барып келип, апасына жолукканын минтип айттып келген.

Момундун үнү (*уну кайгылуу, ушкуруккө аралаш пас чыгат*): Ал фабрикада токуучу болуп иштейт экен. Жаңы турмуш куруп, эки кыздар болуптур, кыздарын бала бакчага өткөрүп кооп, бир жумада бир алат экен. Кичинекей бир тамда турушат. Күйөө балабыз шоопур экен. Кечирип койгула дейт. Жакында жаңы үй алабыз, эгер эрим каршы болбосо, баланы өз колума алам дейт. Азырынча силердин колунарда турсун деди. Бушайман болбо, эрин экөөн ынтымактуу болсонор, калганнын кудай езү кем койбос дедим, баландан убайым тартпа, көзүм барда эч кимге бербейм, өмүрү узун болсо ата-апаны өзү эле кийин табат дедим...

Автордун үнү: Мына ошондо чай ичип отурушуп, бала таятасынын оозунан өз атасынын да кабарын укту. Атасы кайсы бир кемеде матрос экен... алда качан үйлөнгөн, эки-үч баласы бар экен. Пристанга жакын турат имиш. Ичкенин таштаптыр дейт, ал сүзүүден кайтып келатканда, аялы балдарын жетелеп, пристанга тосуп келет имиш. Анан, ушунун баарын кудайымдын буорганы да, болбосо... -деп улутунгган таятасы. Андан ары сөз таба алган эмес, үшкүрүнүп тим болгон... Ошон үчүн ал атасы дал ушул Ак кемеде иштейт деп биротоло ишенип алган экен.

Б а л а : Мен кээде балык болуп кубулуп Ак кемедеги атама кетип калгым келет. Ошондо (*унун көтөрүп*): «Кошкула, мен Ысык-Көлгө сүзүп кеттим. Ак кемеге барам. Анда матрос атам бар» - деп кыйкырмакмын. Алдымдан, аңгыча, Ак кеме жолукмак. Мен: «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» - деп учурашмакмын. Ошондо атам мени тааныбай турса: «Салам, ата, бул мен, сенин уулун эмесминби! Сага сүзүп келдим» - десем, атам: «Кайсы уулум? Сен адам балыксың го», - демек. «Оболу мени кеменде чыгарып алсаң, анан мен кадимки уулун болуп калам...» - демекмии. (*Музыка*.)

Автордун үнү: Анан алар Ак кеме менен сүзүп жөнөшмөк. Бала болсо көргөн-билгенин, жашоо турмушун төкпөй-чачпай айтып бермек. Момун таятасы жана анын жомоктору жөнүндө да айтып бермек... Орозкулдуң каардуулугу жөнүндө да айтып, өзүнүн жаңы портфелин да көрсөтүп, сүйүнчүлемөк... Ошондой эле болсо кана, бала балык болуп кубулуп атасына жетсе кана... эх, качан... кантит эле ошондой боло калсын..? (*Бала ойлуу жер тиктеп, дүрбүнү көзүнөн алат. Кайгылуу музыка*.)

Б а л а (*кайра дүрбүсүн колуна алып*): Ак кеме алыстап кетти. Ана алыстап-алыстап, көрүнбөй да қалды. Эми үйгө кайтуудан башка арга жок. Жүрү, дүрбү, портфель, досторум, эс алалы. Эртең кайра келебиз. Кош, Ак кеме, эртенкиге чейин...

ТАЛДОО ИШТЕРИ

I. Мугалимдин соболу: Инсценировка буткөндөн кийин мугалим окуучулардын билимин системалоо үчүн, повесттин өзөгүндөгү инсценировка камтый албай калган айрым маалыматтар: окуялар, каармандардын тагдырлары, кылык-жоруктары, мунөз-кыялдары жөнүндө айтып берет да, анан окуучуларды жандуу талаш-тартышка багыттоо максатында, төмөндөгүдөй суроолорду таштайт.

II. Бышыктоо жана чыгармачыл талаш-тартыш учун соболдор:

1) Баланын баёо, таза ички дүйнөсү жөнүндө эмне айта аласың?

2) Повесттеги символдор: китең кап, дүрбү жана Ак кеме, баланын көз карашы, умтулуусу жана турмуш-тагдыры менен кандай байланышын турат?

3) Бала эмне үчүн атасын сагынып, бул жерден кеткиси келет?

4) Орозкул неге баласыз, ал балалуу болобу?

5) Орозкул менен баланын элдешкис көз карашынын себеби эмнеде? Баланын өз жомогу кантип пайда болду?

III. Өз алдынча иштөө учун соболдор: Талаш-тартышты мугалим жыйынтыктоосу да, жыйынтыктабоосу да мүмкүн жана эмки сабактагы талаш-тартышка окуучуну багыттайт. Талаш-тартыш кийинки сабакта улантылат жана жыйынтыкталат.

1) Көркөм айттуу (повесттин айрым эпизоддорунан үзүндү, окуучунун жана мугалимдин тандоосу боюнча).

2) Мунездөө: Орозкулдун, баланын, Сейдакматтын кебете-портреттин элестетип айттуу. Балашын ички баёо дүйнөсүн чагылдырып, ал жашаган чөйрөнүн сүрөтүн тартуу.

3) Дилбаян: «Баланын жан билбес сыры, анын тагдыры» деген темада.

2-ДИЛ БАЯН Таятанын жомогу

Баланын уну: Таятамдын жомогу көп, күлкүлүүсү да, кайгылуусу да, коркунучтуусу да бар. Чыпалак бала жөнүндөгүсү да кызык. Мага барынан жакканы мүйүздүү Бугу Эне жөнүндөгүсү. Ал жомокту ар бир кыргыз баласы билиш керек дейт. Таятам айтат, ал жомок эмей эле, чын болгон дейт. Биз, баарыбыз, ошол мүйүздүү Бугу Эненин балдары экенбиз. Ал мындаича экен... Ошентип ... илгери-илгери... (*Музыка. Сахнада эл, четте Момун жсана бала.*)

М о м у н : Ошол күнү Чоролор баштарын жерге салып, мүнкүрөнүп, кара кийген аялдар, кызыл кийген кыздар аза күтүшүп, эл атасы, журт эгеси, сан колдун башчысы Кулчө баатырдын соөгүн жерге берип жаткан. Ошол күнү — кол баштап нечен казатта жүрүп соо калган, нечен айыгышкан чабыштан жеңиш менен чыккан карт баатыр көрөр күнү, ичер суусу түгөнүп каза табат. Ошентип, баа-тырдын чымын-жаны кеккө учуп кетер алдында, Эне болгон өзөн менен, Ата болгон Мекен менен коштошуп алсын деп, баатырдын өзү ырдачу ырын ақыркы ирет эсине салышат (*Жалпы аза күткөн эл хор менен аткарышат*):

Энесай, сендей жаркын өзөн барбы?
Энесай, сендей жаркын Мекен барбы?
Энесай, сендей кыйын азап барбы?
Энесай, сендей ыйык азат барбы?

Энесай, сендей жарык өзөн болбос!
Энесай, сендей жаркын Мекен болбос!
Энесай, сендей кыйын азап болбос!
Энесай, сендей ыйык азат болбос!

М о м у н : Ошол күнү эл атасын узатарда урук-урук кыргыздар айыл-айыл болуп, Энесайдын жээгине кыркар тартып үй тигип оту-рушкан. Ак асаба найзаларга кара түпөк байлашып, түндүктөн чыгара аза белгисин коюшкан. Кошокчулар чачтарын жазып, үн салып, чоролор табытка башын ийип, сынар тизелеп, үнкүйүп, отурушкан үнсүз. (*Кыздар Энесай ырын кайта кайталашат.*) Мына ушундай аза күткөн күнү салтты бузуп, душмандар капысынан кол салышты. (*Дүйман басып кирет. Кыйкырык-чuu өкүм сүрөт. Кыргыздар кырылат.*) Жарак алып каршы турууга, атка миниип айкырып чыгууга эч ким улгурбөдү. Түшкө киргис кыргын болду. Өмөктөгөн карыдан, эмчектеги балага чейин найзанын учуна, жааанын жебесине кетти. Катуудан тулга, жумшактан күл калды. Ошентип, душман сайран курду, балам. (*Согуш, кармаш кыймылы менен*

уңсуз жүрө берет. Бала оор ушкүрүнөт. Музыка. Момун жисемдегүл улайт.) Ошондо таң эртеси менен токойго ойнап кетишкен бир кыз, бир бала гана аман калган экен. Кыргын бүткөн сөн келишсе, ата-энеден дайын жок, ага-эжеден кабар жок. Эси чыккан эки бала, тээ токойдон ары чаң уолгутуп, мал айдан кетип жаткан жоо артынан чуркашты. Кеч кирди. Эртесинде алар душман сайран куруп отурган жеринен чыгышат. (Сахнага кыз менен бала келет. Алдынан жеделет тосуп чыгат.)

1 - ж е л д е т : Кимдин баласысыңар?

2-желдет: Кайдан келатасыңар?

К ы з : Курсагыбыз ачты, байкелер.

Б а л а : Нан бергилечи?

1 - ж е л д е т : Э-эй, булар кыргыз экен го, кыргыздан али да тукум калган экен го.

2-желдет: Кайдан жүрүп аман калдыңар ыя, экөөндү азыр жайлай салалыбы же найзага бирден сайып алып, ханга тартуу кылып алпаралыбы. ыя? (Желдеттер кулушиот, нарыта хан улгүлөп отурат. Аны ай балтачан эки жеделет кайтарып турат.)

Душмандар: «Кыргыздан тукум калыптыр дейт», - дешип чурулдашат. Желдеттер кыз менен баланы. ханга алып келишет.)

1-желдет: Ляппай, ханым!

2-желдет: Ляппай, ханым!

Х а н : Менин тынчымды неге алып жатасыңар?!

1 - ж е л д е т : Ханым, кыргыздан тукум калыптыр.

2 - ж е л д е т : Биз аларды бүтүндөй тукум курут кылдык дегенибиз жалган белем?!

Х а н : Буларды көрбөй көзүнөр кашайып калдыбы? Же ушул чычкандай болгон экөөнө баарыңардын алыңар жетпей калып, мага алып келдинерби? ыя! Эх, бечаралар! Эй, Майрык-Чаар-Жез кемпир! (Майрык-Чаар-Жез кемпир арытан «ыя» деп кийкырат.)

Х а н : Бул экөөнү Тайга токоюна алып баргын да, кыргыздын аты чыкпас, үнү угулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым укпасын. Кыргыз тукумуна жер үстүнөн орун жок, түбөлүккө аты очсун! Бар, Майрык-Чаар-Жез кемпир, буйрукту аткар!

(Майрык-Чаар-Жез кемпир эки баланы, жетелеп жөнөйт.)

Х а н : Эй, берендөрим, кана жапырт тургула, бул сааттуу жерден кетели, оз жерибизге жетели, кырк күн, кырк түн той кылалы, кана, жапырт аттангыла! (Жапырт кетишет.)

М о м у н : Ошону менен, Майрык-Чаар-Жез кемпир эки баланы эки колунан жетелеп, тоо ашып, токой аралап жүрүп отурду. Акыры Энесайдын жээгине келип токтоду. Анан эки баланы бийик жардан түртө турган болду.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: О улуу дайра, Энесай! Эгер сага тоо омкоруп кулатса, муштумдай таш сыйктанып түбүнө чөгөт. Кылым турган карагай кесип кулатса, чамындыдай толкунуца кетет. Эмесе, эки көздүн эки чечекейиндей болгон мобу эки баланы муздак койнуца ал. Ач койнуунду, ал эки периштени, улуу дайра Энесай!

М о м у н : Уул бала, кыз бала ыйлап турду.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Кана, коштошуп алгы-ла, балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле.

М о м у н (*улутунуп*): Майрык-Чаар-Жез кемпир сөзүн айтып, оозун жыйганча, мүйүздүү Бугу Эне кайдан-жайдан экени белгисиз маарал келип калды. (*Мүйүздүү Бугу Эне келет.*)

Мүйүздүү Бугу Эне: Ашыкпа, акылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың?

Мүйүздүү Бугу Эне: Мен Бугу Эне болом. Балдарды коё бер, акылман эне. Сизден суранарым, ушул эки чүрпөнү мага бер.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Буларды эмне кыласың?

Мүйүздүү Бугу Эне: Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издең жүрөм. Карабы, желиниме сүт батпай ооруп турат.

Майрык-Чаар-Жез кемпир (*кулуп*): Жакшылап ой-лонунп сүйлөп жатасыңбы? Булар деген ошо сенин музоонду атып өлтүрүшкөн адам баласынын тукуму. Чоңойгондо өзүндүн бугучаларыңа ок атат, сен ошону ойлондуңбу?..

Мүйүздүү Бугу Эне: Ойлондум. Булар антпейт, мен буларга эне болом, булар мага бала болуп калышат. Анан кантит өз бир туугандарына жамандык санаашсын?..

Майрык-Чаар-Жезкемпир: О, кең пейил Бугу Эне, адам деген кандай экенин сен али билбейт турбайсыңбы?

Мүйүздүү Бугу Эне: Жо-ок, мен буларга ишенем, алар антишпейт. Акылман эне, сен бул эки наристени мага бер. Мен аларды көз көргүс алыс жакка алыш кетейин. Бул эки жетимге эне болоюн. Желиним сүткө толуп, ооруп турат. Бала деп сыйздан турат ак сүтүм...

М о м у н : Ошентип, касиеттүү Бугу Эне эки баланы Майрык-Чаар-Жезкемпирден сурап алыш, кыргыз тукуму курут болуп кетерде, экөөн элдин атын өчүрбөй кайра тукум улайсың, - деп узак-узак жол басып, Ысык-Көлдү көздөй багыт алды. Акыры аларды Ысык-Көлгө жеткирип, мына ушул жер сilerге Мекен болот, жер тилип эгин эккиле, бейкут тынчтыкта миң-миң жыл өмүр сүргүлө, учунар узарып, тукумунар кебейсүн! - деп ак батасын бериптирир. (*Музыка.*)

М о м у н : Арадан далай жылдар өтөт. Кыз менен баладан тукум уланып, эл болот. Акыры алар энеси Мүйүздүү Бугу Энени унутуп, анын

тукумуна кол сала башташат. Ошондо Бугу Эне Майрык-Чаар-Жезкем-пирдин айткан сөзүнүн чындыгына көзү жетип, адамдарга нааразы болуп, Ысык-Көлдү таштап, башка жакка ооп кетиптири...

Б а л а : Ошо бойдон кайра кайрылбаптырбы, таята? Кап, бекер таарынтышкан экен.

М о м у н : Ооба, мына ушундай болгон экен. Бугу Эне кетерин-де көзүнөн жаш төгүп, арамдыкты каргап, адалдыкты зарлап, ый-лап кеткен дешет... (*Музыка.*)

ТАЛДОО ИШТЕРИ

I. Мугалимдин соболу: Бул учурда да мугалим инсценировкага амтылбай калган айрым эпизоддор, каармандар, алардын турмуштук күрөштөрү жөнүндө түшүнүк берет да, андан ары окуучулардын ыгармачыл талаш-тартыш жүргүзүүлөрунө багыт берет.

II. Чыгармачыл талаш-тартыш үчүн соболдор:

1) «Энсэй» жөнүндегү ырдын идеялык-көркөмдүк маанисин андай түшүндүң? Ошол кездеги кыргыздар, алардын турмушу тууралуу эмнелерди билесин?

2) Акылман эне Майрык-Чаар-Жезкемпир менен кең пейил мүйүздүү Бугу Эне сага кандай таасир калтырды, адам жөнүндөгү алардын ойлоруна, адамдын жаратылышка кылган бейнисап мамилесине кандай баа бересин?

3) «Жомоктун балага кылган таасири, ага Момундуун мамилеси, жомоктун повестте алган орду, анын ролу жөнүндө эмне айта аласын?

III. Мугалимдин жыйынтыктоосу же талаш-тартышты дагы да улантууга багыт берүүсү.

IV. Өз алдынча иш үчүн соболдор:

1) Көркөм айтуу.

2) Мүнөздөө: Майрык-Чаар-Жез кемпир менен мүйүздүү Бугу Эненин сүрөтүн тартуу, мүнөздөп айтып берүү.

3) Дил баян: «Бугу Эненин көз жашы» деген темада.

3-ДИЛ БАЯН. Жылаажындын үнү

(Сахнага: «Ой-ой кантет, карма» - деп ачуулуу кыйкырып, Орозкул кирет. Ал келип, ташка отуруп, буту-колун сыйпалайт. Артынан Момун келет. Мойнана отугүн асынып алган.)

О р о з к у л (силкинүү): Ой, сен эмне менин көзүмдү тазалай албай жүрөсүңбү?

М о м у н (кунөөлүүдөй): Кантесиң, балам, кырсык болсо, алды менен мен кетем го.

Орозкул (силкинүү): Атанкөрү ээй! Муну карасаң! Сен жа-шарынды жашап, ашарынды ашап алдың. Сага эмне! А кокус кара-гай басып калып, мен бирдеме болсом, сенин жанагы куу этек кызынды ким алат, ыя! Аны ойлогон жоксунбү?!

М о м у н: Таш боорсун ээ, балам. Кайнатам дебесен да, улуу экен деп бир сыйлап койбайсунбү?..

Орозкул: Эй, сендей чалдар боорун отко кактап, очоктун башында жатат. А сен болсоң менин артым менен маяна алыш оокат кылып журөсүң. Мен болбосом көрөт элем. Сага мындан артык кандай сый керек, ыя?

М о м у н (баш ийкөн): Болуптур, ашык кетсем кечир уулум. Жөн гана оозума келгенин айтып койдум.

О р о з к у л : Анда оозуңца карап сүйлөп жүргүн, уктунбү?..

М о м у н (өзөн жакты карап, сүйнүп капысынан): Марал! Марал, балам! (*Аптыга шашып кыйкырат.*) Көрдүңбү, тигине, о касиетинден айланайын мүйүзлүү Бугу Эне! Сенин касиетин сактады бизди. Көрдүңбү, балам? Мүйүздүү Бугу Эненин балдарын көрдүңбү? Умай энебиз кайра келген тур!

О р о з к у л (жактырбай): Эмне деп эле бежиреп атасың! Же баягы жомогунду кайра баштадыңбы? Өзүң алжысаң эле элдин баарын алжыды деп ойлайсунбү?

М о м у н (жакасын карманып): Кудай акы, өз көзүм менен көрдүм. Же сен көрбөй калдыңбы?

О р о з к у л : Көрдүм, көрсө эмне экен. Үчөө үркүп качкандай болду. Марал көрдүк деп өлүп кетебизби. Быякта мен өлүмдөн араң калып отурсам, кубанып алганын. Быякта корук токой бар. Балким, ошол жактан келгендир.

М о м у н : Балким, биздин токойду байырлап калгысы бардыр. Байырлап калс...

О р о з к у л (сөздү үзүп, корс этип): Болду эй, жетишет, кеттик... Бүтүн кечинде баягы доочулар келишет. Кырк карагай даярдап койбосок уят болобуз. Уктунбү?

М о м у н (жоной берип токтойт): Кечинде демекчи, а кокуй такыр унугуп койгон турбаймынбы. Мектептен баланы алыш келиш керек эмес беле. Сабагы бүтөр маал болуп калбадыбы. Мен барайын.

О р о з к у л : Тапкан ақылың ушулбу?

М о м у н : Тыякта бала ыйлап калбайбы.

О р о з к у л : Үйламактан көзү аксын. Балаң ыйлайт экен деп быяктагы зарыл ишти таштап коёлубу, ыя?!

М о м у н : Кой балам, жаш бала ыйлап калат. Мен тезинен жөнөйүн. (*Жөнөй турган болот. Экөө үнсүз тиктешип калышат. Музыка.*)

Баланын үнү (*магнитофон мұғдуду, жалооруңқұчы чыгат*): Мүйүздүү Бугу Эне, мүйүзүңө бешик илип, Бекей таежеме апкелип берчи, Бугу Эне! Алар да балалуу болушсунчу. Мүйүзүңө илип, бешик апкелип берчи. Атам ыйлабасынчы, Орозкул аба Бекей таежемди урбасынчы, экөө балалуу болушсунчу. Ошондо мен баарын жакшы көрөм, Орозкул абамы да жакшы көрөм, бирок аларга бир бала берчи, айланайын Бугу Эне! Мүйүзүңө илип, бешик алыш келип берчи?.. (*Анан бешикке тақкан жылаажын үн угулат, ал уламдан-улам катуулап, кулактын күжүрүн кандырып, алыстан келе жатат. Үн улам катуулап жасаңдайт, улам күчөп угулат. Бул кездे тоо ашып, токай арапап, мүйүзүнө бешик илип мүйүздүү Бугу Эне өзу келаткан. Ал аябай шашып чүркап келатты. Жылаажын-дын шыңғыры да улам жасаңдан күчөп келатты... Үн басылат.*)

О р о з к у л : Эй, куу сакал, сен эмне деп атасың, ыя?

М о м у н : Бала ыйлап калат деп атам.

О р о з к у л : Бала ыйламактан өлүп кетер күнү кана!..

М о м у н : (*Колун силкип, шарт жонөй берет*).

О р о з к у л : Кайда! Эй, кайт артыңа! Болбосо... (*Орозкул артынан жеткенде, экөө бетме-бет тұра калышат, Момунду жасақасынан алат. Анын мойнунда асылған отүктү ала коюп, башы-көзүнө карабай эки жолу уруп алат.*)

О р о з к у л : Бас! Кана! Бас быякка деп жатам!

М о м у н : Айбан экенсің... (*Орозкулдин колунан жулкунуп чыгат да, башка соз айттайт, бир түкурунуп басып кетет*.)

Орозкул (*артынан, муштумул түйүп кыйкырып*): Эй, көк мээ чал, сени қарап түр! Эми мага таарынба! Сениби, сени... Бүгүнтен баштап бошсун, төрт тарабың кыбыла, эй уктуңбу!.. Бул жерден кет! (*Жылаажындын үнү кайрадан угулуп, ого бстер жасаңдан, күчөй берет*.)

О р о з к у л (кетет): Музыка. (*Аздан соң Бала келет*.)

Автордун үнү: Бала таятасына жасаган Орозкулдин орой мамилесинен улам ызасына муунуп, көз жашын көрсөтпесө суу бойлоп чуркады. Алдындағы жалғыз таман жол бир көрүнсө, бир туманданып, баланын көзүнөн мөлтүлдөгөн жаш көкүрөгүнө таамп баратты. Ошол

маалда ал бүткөн бою дүр этип силкинип алды. Анан улам-улам күчөп чырыга берди. Ошо маалда өйүздө дал суунун боюнда уч марал турат. Жаны эле суу ичиp канган түрү бар, суу ичкен буттарын али тартып ала элек. Бирөө бугу экен, чамгарактап мүйүзү airy бутактанып шангырайт. Куду эле мүйүздүү Бугу Эненин өзү. Ошондо мүйүздүү Бугу Эне баланы өзүнө чакырды...

Б у г у Э н е : Эй, сен кимдин баласысын?

Б а л а : Мүйүздүү Бугу Эне, таятам экөөбүз сени аябай жакшы көрөбүз. Сени көптөн бери күтүп жүргөнбүз.

Б у г у Э н е : Мен да сени билем. Таятанды да билем. Ал жакшы киши.

Б а л а : Бугу Эне, мен балык болуп кубулуп, Ысык-Көлгө, Ак кемеге сүзүп кетейинби?

Б у г у Э н е : Аякта эмнең бар?..

Б а л а : Ак кемеде атам бар, атам анда матрос болуп иштейт. Сагындым...

(Ошол маалда баягы жылаажындын уну кайрадан угулуп, жакындан келаткандаи болот. Үн улам катуулайт. Бала тыңшап калат. Аңгыча тарс-тарс эткен мылтык уну удаа угулат. Кайылуу музыка...)

Б а л а : (Элеңдеп сахнадан чыгып кетем. Музыка. Сахна ээн.)

Автордун үнү: Орозкулдун терезесинен маастардын бакылдаган үндөрү угулуп жатты. Кээде айнек зыңыраткан жапырт каткырык чыкса, баланын дene бою дүркүрөп, жаны кейип, жыйрыла түшөт. Баланын көңүлү ушул дооштон айланып жаткансыды. Ал кемегенин жанында мас таятасы сулап жатканын көрдү. Мүйүздүү Бугу Эненин чабылган мүйүзүнүн түбүндө жатыштыр чал. Балтага жанчылган баштын калганын ит кемирип жатат. Башка эч ким жок. Бала эңкейип, таятасын ийинден тарткылады.

Баланын үнү: Ата, жүр үйге барабыз, жүр ата.

Автордун үнү: Таятасы эчтеме укпады. Үн катпады, башын ойдо көтөрө албады. Кудай ай, ошондо баш көтөрүп, үн катып, баланын акыбалын бир көрүп койгонго жарасачы. Кандай жакшы болот эле...

Баланын үнү: Турчу, ата, үйгө баралы...

Автордун үнү: Бала Момун чалдын, мүйүздүү Бугу Эненин кунуна боюн таштап жатканын, бейбак кызы менен тиরүүлөй жетим небереси үчүн өзү күндө жомок айтып, ыйык тутуп жүргөн ата-бабасынын арбагына, абийир-ызаатына, Умай Эненин осуятына аргасыздан мылтык кезеп, ок атканын баланын көкүрөгү түшүндүбү, жокпу, ким билсин...

Баланын үнү (ыйламсырап): Ата, башынды көтөрүп койчу?

Автордун үнү: Абышка онтоп, капиталына оодарылды. Кебетеси ылайга чыланып, өтө эле суук көрүндү. Таятасынын ошол кебетеси алиги Орозкул балталап, топурак-канга аралашып жаткан маралдын башына окшоп кетти. Бала аза бою үркүгү, кетенчиктеп, боюн ала качты.

Б а л а (сахнага келет): Ата, мен балык болуп кетем. Уктуңбу, ата,

мен балык болуп сүзүп кетем. Мен Ак кемеге кеттим, ата. Кулубек байкем келсе, мени балык болуп кетти де (*кетем*). (*Кайгылуу музыка*.)

Автордун үнү (*улутунун*); Ошентип, балык болуп сүзүп кеттин, чырагым. Бирок эч качан балык болуп, Ысык-Көлгө сүзүп кете албасынды, эңсеген Ак кемене жете албасынды билдин бекен? «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» - деп кыйкыра албасынды да билдин бекен, чырагым? Эмесе, мен да сени менен коштошоюн, коштошоюн да сенин сезүндү айтайын: «Арыба, Ак кеме, мен келдим!»

ТАЛДОО ИШТЕРИ

I. Мугалимдин соболу: Мугалим повестти сюжеттик жана композициялык жактан жыйынтыктайт, анын көркөмдүк дүйнөсүн дагы да терендеп ачуу, окуучуларга аны жеткириүү үчүн, алардын чыгармачыл активдуулугун, логикалык изденүүлөрүн байытуу үчүн талашка чакырат.

II. Талаш-тартыш үчүн соболдор:

- 1) Орозкулун адамдык нарк-насилине, ыймандык сапатына кандай баа бердиң?
- 2) Сен адептик жактан таза, рухий жактан изги, бирок каардуу күч алдында алсыз Момун болуп жашагың келеби?
- 3) Сен Орозкул, же Момун болсоц, баланын өмүрүн сактап калаалар белен?
- 4) Сен өз турмушунда жылаажындын үнүн уктун беле? Өзүндүн «Ак кеменди» көрдүн беле?
- 5) Повестте адам менен жаратылыштын, чындык менен легенданын карым-катнашы жөнүндө эмне айта аласың?
- 6) Ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын күрөшү качан, кантип бүтөт сенин оюнча?..

III. Мугалимдин жыйынтыктоосу.

IV. Повесть боюнча сабак-диспутка даярдык көрүү.

V. Дилбаян жазуу үчүн темалар:

1. «Ак кеме - менин идеялым».
2. «Эгерде мен Момун болсом».
3. «Мүйүзүңе илип бешик алыш келчи, мүйүздүү Бугу Эне...»
4. «Арыба, Ак кеме, мен келдим».

АБАЙДЫН «КАРА СӨЗДӨРҮ» ЖАНА АНЫН УРПАКТАРГА

ТААЛИМ-ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ (Рецензия-дил баян)

Кыргыз элинин өзүнүн баа жеткис рухий дөөлөтү болгон улуу «Манас» эпосун кандай бийик дөөлөт, көөнөрбөс маданий байлык деп эсептесе, казак эли үчүн Абай, анын таалим-тарбиялык сөзү, урпактарга калтырган мурастары дал ошондой эле бийик жана ыйык. Ошол үчүн Абайды бүткүнкү казак жаштары, жаштары эле эмес бүткүл түптүү казак журтчулуғу «Абай ата» деп сыйласп, урматташ, таазим этип, анын мурастарынын кылын калтыrbай окуп-үйрөнүп жатыштайбы.

Мына ошол Абай (Ибрагим) Кунанбай уулу казактын казак болгонун, анын жан дүйнөсүн, талаасындай кең көз карашын, дүйнө таанымын, келечекке канат сермеп чабыгтаган ой туюмдарын өз жүрөгү аркылуу өткөрүп, анатын ыр кылыш домбрага салып, кубулжуган мукам үн менен эл жүрөгүнө жеткирип, урпактардын келечек рухунун көөнөрбөс улоткусун түзүп бергендиги анын улуулугу эмей эмне! Ал эми буга чейин кыргыз журтчулугуна анча маалым боло элек, социалдык-философиялык, этикалык-эстетикалык терең мааниси бар дагы бир чыгармасы - «Кара сөздөрү». Абайдын акын гана эмес, окутуучу да, ойчул, сүрөткер да, социалдык-философиялык публицист да экендигинен кабар берет. Тактап айтканда, буга чейин биз Абайдын ырларын гана окуп-билип келсек, эми анын «Кара сөздөрүн» окуп-үйрөнүү менен, чыгармачылыгынын дагы бир кырын, дагы бир жаңы сырын үйрөнгөн болобуз.

Бул «Кара сөздөр» Абайдын турмуштук философиялык-этикалык ой корутундуларынын жыйындысы гана эмес, ал казак элинин XIX кылымдагы бүткүл рухий дүйнөсүн, философиялык-диний көз караштарын, социалдык абалын чагылдырган күзгү да болуп туюлат. Алар Абайдын көзү менен бааланып, сөзү менен сипатталат, «Кара сөздөр» ошонусу менен өзгөчө баалуу болуп эсептелинет.

Бул айтылгандар — биздин гана рецензиялык баалообуз эмес, ал бүткүнкү күндөгү белгилүү казак окумуштууларынын, жазуучуларынын, б.а., жалпы эле илимий-көркөм интеллигенциясынын да берген татыктую баасы.

Абайдын мына ушул биз сез кылыш жаткан чыгармасы өзүнчө китеп болуп, Алматынын «Ел» басмасынан 1993-жылы казак жана орус тилдеринде 10,5 басма табак көлөмүндө (буга кошумча эки ча-кан поэмасы — «Искендер» жана «Маскүт» кошо басылган), 50 000 нуска менен жарык көргөн. Ушул эле жылы аталган «Кара сөздөрү» «Книга слов» деген ат менен кайрадан орус тилинде (К. Шакдимдин «Унтуулган адамдын жаз-

тандары - «Записка забытого» деген эскермеси менен бирге) 5 басма табак көлөмүндө, дагы да 50 000 нускада өзүнчө китең болуп чыккан. Мунун езү Абайдын мурастарынын баа жеткис экендигинин бир далили экендигин белгилейт.

Жогоруда айтып өткөн биринчи китеңтин бет ачарында Абай туурасында анын жакын аталаш туутганы, казак элинин белгилүү акын-ойчулдарынын бири Кудайберген уулу Шакеримдин: «Ибрагим (Абайдын өз аты Ибрагим эмеспи - Р. С.) мырзанын туралы ка-зактын элэт жери болгондуктан, кадыры азыраак билинди. Мындан болбогондо, ал даанышман, ойчул, философ адам эле. Кор элде туулду да, кордук менен өтүп кетти...» - деген сөзү көзгө урунат. Ал эми жазуучу, белгилүү окумуштуу М. Аузэзов болсо: «Абай илеби, Абай үнү, Абай-дын деми - замандын илеби, элдин үнү. Бүгүн ал үчүн биздин да үнгө кошуулуп, жаңырып жана өрүш алыш отурат» - деп жазганы да бар.

Демек, элдин турмушунан, ал жашаган замандан бөлүп алыш кароого мүмкүн болбогон улуу атуулдун көз карашы да, сөзү да улуу жана ал эли-жери менен бирге экен. Аңсыз Абайдын биз сез кылып келаткан «Кара сез» чыгармасынын ушунчалык баалуулугу болбос эле.

Деги анын бул «Кара сез» чыгармасы, эмне деген чыгарма? Анда Абай эмнени ыйык тутуп, эмнени урпактар окусун деп мурас кылыш жазып калтырды экен?.. Эмесе, кеп оролу ошополор туурасында болсун.

«Кара сез» чыгармасы «45 сезден» турат, б.а., бирин экинчиси улап толуктаган, эл турмушунун улам бир жаңы кырын, сырын ачып олтурган «45 сез». Алардын атальштары да ошондой - «биринчи сез», «Экинчи сез», «Кырк бешинчи сез» деп атальштары журуп отурган, баары биригип социалдык-философиялык этподдардан турган бүтүн бир чыгарма.

Адабиятчы Михаил Курганцев китеңтин орусча басылышына жазган баш сезүнде мынданай дегени бар: «Жаман эл жок жана да нравасыз эл болбайт. Бирок элдин духовный, рухий күчүн, ачыктан-ачык жана эч качан жалтандабай туруп айта алган улуттун өзүн өзү сыйдоосуз аны эч кандай нерсе бескемдей албайт. Ал улуттун ден соолугунун күбөсү, аны өнүктүрүүчү күчү». Бул айтылган ойлор Абайдын кара сездерүнүн өзөгүндө жатат.

Абай - казак элинин акылмандыгынын бир күбөсү катары элестейт. Ал эле эмес, жалпы чыгыш элинин ой жүгүртүүсү менен сезимдерин, турмуштук практикасын, тарыхый-социалдык, философиялык-диний жана да этикалык-эстетикалык көз караштарын өз «сөзүндө» синтездел турат.

Бир нерсени баса белгилөөбүз керек: «Кара сездө» Абай кандай гана түйүндүү ой айтпасын, андагы ыймандай сырын жашырабагандыгы, ички эркиндиги, өз алдынча ой коругундусун бергендиги, кайсы бир билермандарга жаклай калабы деп чочулабагандыгы, жалтанбагандыгы, кимдир-биреөгө көз карандысыздыгы, эгемендүү сезимдүүлүгү, чыгармачыл ой жүгүртүү диапозонунун көндиги ачык көрүнөт.

Абай «Биринчи сөзүндө» эле өзүнүн Ким? жана Кандай? экенин мындај жоболор менен көз алдыга элестетет жана алдыга койгон максатын ачык билдирет. «Калган өмүрүмдү кантип, эмне кылып өткөрм?» - дейт да ал суроолоруна өзү: «Эл багуубу?.. Илим багуубу?.. Сопулук кылып, дин багуубу?.. Бул сыйктуу үлкөн милдеттерди чечүү жен салды нерсе эмес экендигин эске алат да, баарынан баш тартып: «Акыры ойлодум, оюма келген нерселерди кагазга жаза берейин, ак кагаз менен кара сыйны эрмек кылайын, кимде-ким ичинен керектүү сөз тапса, жазып алсын, же окусун, кереги жок десе, өз сөзүм өзүмдүкү...», - деп окурманды өз эркине эле койбайт, аларды ойлонууга түртөт.

Абай өзүнүн ар сөзүн казак турмушунан сузуп алат, анын мазмунун элинин социалдык картинасы түзөт, аны социалдык-философиялык публицистиканын тили менен баян этип отурат. Улуттук мактандычтан, башкалардан өз улутун өзгөчө бийик саноодон көрөкчө, өз улутунун учурдагы мүмкүнчүлүгүн ачык көрө билүү, аны керек болсо, жерине жеткире сындоо эч качан зыян эмес экенин автор эң сонун түшүндүрөт. Ошол учүн ал бала кезинен бери казак эли башка улуттарды, айталы, өзбек, ногой, орус ж.б. элдерди көрсө, ар кан-дай сөз менен сыйпаттап күлерүн көрсө, алар мал менен мал болгон, карангы тоолук казактардан керекчө, эгин эгип, дыйканчылык кылып отурук алыш, там салып, илим-билимге умтулуп, цивилиза-циянын улуу көчүнө эчак куйрук улашып калганын Абай эр жеткенде сезип, көрүп-билип, эми өз элинин алиге карангы экенине наалып, уялыш отурат да.

«Үчүнчү сөзүндө»: «Ушу күндө казак ичинде «ишбилбес», «киши билер» деген макал чыкты дейт, а ал сөздүн мааниси «муратыңа ишиндин түздүгүнөн жетпестен, амалкейлүгүндөн, айлакерлигиден жетесиң» - деген сөз экен го. Абай муну айтуу менен, ошол кездеги уч жылга шайланган болуштарды курч сынга алыш, биринчи жылы «сени биз шайлабадык беле» деп элдин милдет кылганы менен күн өтсө, экинчи жылы манчырkap, башкалар менен андышип өтсө, үчүнчү жылы «кийин да шайланар бекеммин» деп жүрүп күнү өтөт,-дейт. А минтип отурган болуштун элге эмне пайдасы болмокчу...

Бул ойлор бүгүн да демократиянын жолуна жаңы түшкөн казак эли үчүн гана эмес, кыргыздын азыркы турмушу үчүн да актуалдуу эмеспи? «Элге милдеттүү экенинен көрө улуттарга милдети чонураак» мындај акимдер же депутаттардын өзүлөрүнүн кара жанынан башка эч кимге пайдасы тийбес.

Авторду түйшөлткөн дагы бир ой: «Дал ушу күндө казак ичинен кимди жакшы көрүп, кимди кадырлайын деп ойлодум» - дейт ал жыйырма экинчи сөзүндө. Бул сөздөр да ар бир адамды ойго сала турган жөнү бар өндүү. «Мыктыны мактайын десен, жаманчылыкта элдин баары мыкты, жакшылыкта мыкты киши элде жок; эстүү кишини таап урматтайын десен, адилет, уят, нысалпака эстүү киши элде жок. Куулук, шумдук,

арамдык амалга элдин баары ақылдуу». Булар дагы эң эле акыйкаттуу айтылган сөз. Эч кимибиз жалган деп кача албайбыз. Мунун социалдык та-мыры теренде, ал бүгүн да бар, кечээ да болгон, демек, эртең да болбой койбийт.

«Казактын казактан башка жоосу жок», «наадан эл кубанбас нерсеге кубанат», «уяларлык нерседен уялбайт» деген жыйырма алтынчы сөзүндө айткандары да эң эле жүйөлүү. Бул сыйктуу моралдын этикалык проблемалар жагдайында бүгүн да биз толгонбой коё албайбыз. Анткени бүгүнкү күндөгү алакандай кыргыз журтчулугунун түндүк-түштүк болуп «атаандашуусу» менен трайбализм ыланаң биздин күн тынычыбызды, түн уйкубузду алары талашсыз го... Улуттук ар-намыска чакырган мындай ойлор Абай сөздөрүндө арбын эле. Дагы да бириnde: «Жат жердин бир жакшысын көрсө, жарыктык» деп жалбарып, жактап калып, өз элинде андан артык адам болсо да, аны таанымаксан болгону кандай? - деп кейисе: бир жолоочу алыс жерге барганда өз элин мактайм деп жалганды жаа-дырып, а кайтып келген соң, көргөн элин-жерин мактап, ердегүн учурганы кандай? - деп толгонот.

Же болбосо, эки жакшы бир жерде шерт кылышкан достук убадасында тура алышпай калгандары болот. Кээ бир ант урган амактардын ынтымактуу, таттуулашып, айрылышпай журе алышканы кандай? («Кыркынчы сөз») - деп кабыргасын кайыштырат.

Ошентип, Абай өзү: «Кырк үчүнчү сөзүндө» «эмненин кызыгын көп издесен, ошонун күйүтүн көп тартасың», - деп айтып отургандай, өз элинин келечегинин, анын жаштарынын эртецин ойлоп, күйүтүн көп тарткандыгы ачык туюлат. Абайдын мындай сапаттарын биз М.Ауэзовдун «Абай жолу» эпопеясынан да эң соңун билбединчи.

«Абай сөздөрү» жагдайында айта берсе сөз түгөнбөс, ой учугу бүтпөс. Ал өз заманынын улуу ойчул сүрөткери гана эмес анын татыктуу атуулу да болгон. Ал тургай, өз заманынан кыйла эрте туулуп, андан өзүнө төң курдаш тапса да, сырдаш таба албай, сырдаш тапса да, мундашын таба албай «ожалгыз» өтсө керек деп ойлоого аргасыз кылат. Өзү да «Биринчи» элс сөзүндө: «Илим багуубу? Жок, илим багарга да илим сөзүн сүйлөшөр адам жок. Билгениңди кимге үйрөтөсүң, билбениңди кимден сурайсың. Мундашып чер жазы-шар адамың болбогон соң, илим өзү тез картайта турган күйүт...» - деп айтып отурат го. Ошол үчүн бекеринен К. Шакерим Абай тууралуу: «Кор элде туулду да, кордук менен өттү» - деп кейип айтып отурбагандыр... Бирок Шакерим Абайды «кор элде туулду да» деп, бүткүл казак элин айтып отурган жок. Ал жашаган илим-билимсиз карангы заманды, ал замандагы адамдардын көр оокатка туйтунган кулк-мүнөзүн, жалпы алганда, өлкөнүн социалдык-саясий абалын, тактап айтканда, өткөн жуз жылдыктагы казак турмушунун бир учурун айтса керек го. Ошентсе да Абай өз заманына нааразы болуп гана откөн жок, ал аны зор күч менен алга сүрөдү, илим-билимге

сүрөдү, маданиятка үндөдү, өзгөчө, орус маданияты аркы-луу прогрес-
сивдүү батыш маданиятын үйрөнүүгө замандаштарын ойготуу, аны менен
бирге, казак жүртчулугун цивилизациянын улуу көчүнө кошулууга ба-
раандуу салым кошту, өзгөчө таасир берди! Анткени еткөн кылымдагы
казак турмушунун орчундуу тарыхый окуясы - анын Россиянын кура-
мына кошулуу кезегинде Абай өзүнүн саясий күрөштөрүн активдүү баш-
тап, демократиялык кайра куруу идеяларын тараткан белсемдүү курагына
келбеди беле. Абай сөздөрүнүн күчү да ушунун өзүнде, тактап айтканда,
Абайдын жетилген курагына түш келген, чыңалган заман күүсүнүн
өзүнде болгон десем жаңылышпайм. Ал сөздөр ушулар сыйктуу маани-
маныздары менен казак адабиятында, ал гана эмес, тубы бирге түптөлген,
канаты бирге жайылган, каны бирге жамаатташ элдердин адабияты менен
маданиятында, өзүнүн татыктуу баасын алыш, ордун ээлебей койбойт.

Жыйынтыктап айтканда, бул Абай сөздөрү социалдык-филосо-
фиялык гана эмес, педагогикалык мазмундагы баалуу эмгек, көөнербөс
рухий эстелик. Ошону менен бирге, ал элдин бүгүнкүсү менен эртенин
философиялык-педагогикалык өңүттөн карап жазылган философиялык-
педагогикалык публицистика болуп саналат. Аны кыргыз тилине которуп
басуу, кыргыз окурмандарына да тартуулап, кенири тааныштыруу, Абай-
дын мураска бай өмүрүн «Абай жолу» эпопеясы менен бирдикте окуп-
үйрөнүү келечектин кечикирилгис милдети болуп саналат.

ЧЫНЫГЫ АДАМ ТУУРАЛУУ ОЙ ТОЛГОО

(Публицистика-дил баян)

Чыныгы адам болуу ар кимдин эле колунан келе бербейт, уулум.
Ошон үчүн дүйнөдө жаман адамдар далае көпшүү, кээде басалбай аларга
чалынып жыгыласын. Турмушка арылап, жашың, курагың еткөн сайын,
ушундай кишилердин каторына кирип, тизмесине түшүп калба, ылайым.
Ырас, турмуштун байкалгыс ур токмогу кээде жакшы эле адамдын
мүнөзүн, жүрүш-турушун, каш-кабагын өзгөртүп, жаман кылып, бас-
мырттантып, мүнкүрөтүп салат. Бирок дили зирек кайраттуу адам тур-
муштун чучукка жеткен катаал мүшкүлүнө түгүл, бейа-жал өлүмгө да тик
карап, адамдык атын бийик, ыйык сактап, адам-дык ариети, акылы, кай-
раты менен солж этпей барат.

Сократ өлүмгө буюрулуп, жаза ишке ашырылар күнү деги камы-
рабай, тек гана бир айылдан экинчи айылга аттанар жолоочудай өзүн
бейгам сезип, тескерисинче, жанында ыйлап атышкан шакирттерин тама-
шалай соороткон экен. Акыркы керезин төр конокто отургансып жайма-
жай божурап айтып бүтүп, балдары, туугандары, шакирттери менен
коштошуп, анан сунулган ууну кымыз ичкенсип гана шашылбай шимип

жуткан экен да, өлүп баратып, жанында болоктогон шакирти Критонго: «Критон, мен Асклепийге бир короз карыз элем, ошону унуптай берип койчу», - деген экен. Бул анын ақыркы сезү. Өлүмгө ал мына ушундайча барган. Ал эми Сократты өлүмгө бөөде кыйган Афинанын төбелү Аният эл каарына калып, көп узабай шаардан айдалып салынат. Эл аны төрт тарабынан курчап, ташбараңга алып өлтүрөрдө өлүмдөн коркконунан ушунчалык ыштанын суулап ийген экен. Эл башкарып, утурумдук мансабына мадырайган бечара төбөлдүн адамдык ақыркы ақыбети ушул уулум. Ошон учун, айрыкча бийлиги менен байлыгына манчыркаган адамдан алыс бол. Сага андайлар жакшылык кылбайт, түбү өзү жакшы болбайт.

Адамды жакшы кылган эмгек. Тубаса гений төрөлбейт, генийди эмгек жаратат. Эгер эмгек болбосо, биз улуу адамзат аталып, жер ээси болбой эле токайдогу айбандардын бири болуп калар элек. Ошон учун дагы айтам, эмгекке жашындан көнө бил. Эгер жашын-дан эмгекке көнбесөң, бышпасан, чоюоп, жашоо табитин каксоо боло баштаганда ишке жалакай, жашоого чалпоо келип, турмуш жолунда күлүктөй чабыларында өз тобундан ажырап, алардын артында, чаңында каласың.

Туура эмгектенүү учун, убакытты туура пайдалана билүү кажет. Суудай аккан убакытка, айрыкча жаштар анча маани бере билбейт.

'Асклепий - байыркы гректер табынган кудайлардын бири. Гректер тумаодон айыкканда Асклепийге ырым катары короз багышташкан. Сократтын өлүм алдында Асклепийге короз багышташынын себеби, өлүмгө кетип баратканын ал оорудан айыгуу катары санаган.

Канчалык жаш болгонун менен, өмүр али алдыда деп, убакытты бөөдө кетирип, камырабай жүрө бербе, уулум. Анткени убакыт менен өлүм кары-жашка карабайт. Ошон учун, сенден өтө өтүнөрүм - көп укта-ба. Аңсыз эле тубөлүк уйку (өлүм) күтүп турат бизди. Аңсыз эле күнүнө уктоо, бу күнүнө өлүп турруу менен барабар. А чынында уктаап аткан адам менен өлгөн адамдын айырмасы жок. Болгон эле айырмасы: биринчиси - жандуу өлүк, экинчиси - жансыз өлүк.

«МАНАС» ОСУЯТТАРЫНАН - УЛУТТУК КАЙРА ЖАРАЛУУГА

«Манастан» калган осуят,
Эл биримдигин чыңтайт.
Байлык, деөлөт аркылуу,
Адам баласын сыйнайт.

«Манастан» калган бул осуят,
Ынтымак, достукту даңктайт.
Өнөр, билим аркылуу,
Элим кыргызды сактайт.

Адатта, «Манас» тууралуу сөз козголгондо, эреже катары эмнегедир дүйнөлүк эпикалык адабияттын «Илиада менен Одиссея», «Махабхарат» менен «Рамаяна» сыйктуу орошон туундулары эске түшөт. Эпостун эбегейсиз көлөмүн, татаал тарыхын баса көрсөтүшүчүн, балким, мындай салыштыруу керектир. Миллиондогон ыр саптарын өз ичине камтыган «Манас» дастаны дүйнөлүк эпикалык дастандардын ичинде ачык чолпон жылдыздай жаркырады. Арийне, «Манас» жалпы адамзат жараткан башка эпостордон өзүнүн өлчөмсүз көлөмү боюнча гана эмес, кыял жеткис чабыгты боюнча төндөшсиз көркөмдүгү, эбегейсиз терендиги, тарыхтын түрдүү кырдаалда сүрөттөлүшү боюнча айырмаланат. 1995-жылы кыргыз эли үчүн унугулгус жыл болду. Себеби ал жылы кыргыздын байыркы турмушунун энциклопедиясы болгон «Манас» эпосу кыргыз элинин азыркы турмушу жөнүндө, элдин өзү жөнүндө дүйнө элине таанытга алды. Буга чейин кыргыз эли орус элине аралашып таанылган болсо, мына эми «Манас» эпосунун миң жылдыгынан кийин, кыргыз эли өз алдынча мамлекет экендигин, алардын баа жеткис мурасы «Манас» экендигин эч ким тана албайт. Арийне, «Манас» эпосу-дүйнөлүк маданият коруна кошулуу жана эл аралык окурман суртуна жетүү жолу оной-олтоң болгон жок.

«Манас», эн оболу, кыргыз эли өзгөнү өзгө дебей, башканы башка дебей өгөйлөбегөн өтө кең пейил, алыска да, жакынга да, каска да, доско да кучагын жайып турган меймандос калк экенин кабарлайт.

Адамды пикирлеш кылган кыйышпас дос, жан күйөр шерик кылган нерсе бил абыл-эс, абийир-ариет, ынсал-ыйман, адамгерчилик асыл касиет. Эпостун бизге кайра-кайра какшап эскерткени да мына ушул көөнербөс акыйкат.

Албетте, «Манас» баатырдык эпос, ошон үчүн мында баатырдык касиет Манаска эле эмес, анын кырк чоросуна да таандык. Кырк чоро эле эмес, Каныкей энеге да таандык. Ошентип, биздин бүтүнкү муун-дун «Манастан» алган сабагы - жети осуяты болмокчу.

1. Эл-журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир женден кол чыгарган ички биримдити. Бабабыз «Манас» эл-журттун үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнап, эл-журттун ички биримдикке ча-кырган. Болгон аракетин эл-журттун ажырагыс бүтүндүгүнө жумшаган. Качан эл ичинен ыркы кетип, биримдик бузулганда, канчалык азап менен курулган Манас ордосу кайра кулады. Ошон учун даанышман Бакай бабабыздын кылымдар түпкүрүнөн үн каткан:

«Байкагыла, балдарым, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, Бөлүнүп калды кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет» -деген осуяты бүгүнкү күндө дал ушул биз үчүн айтылып жаткандай угулат. Кайсы убакытта болбосун эл биримдикте болсо, биргелешип кызмат кылса, биримдиктүү бир жыйынтыкка келет, жецишке жетишет. Бүгүнкү күндө элибиз «Манастан» калган бул осуяты туура пайдаланып жатышат деп ойлойм. Кыргызстанда жашаган ар түрдүү улуттар, «сен өзбек, мен кыргыз» дебестен, түштүктө эмгектенип жатса, түндүктө дунган, казак, кыргыз, уйгур, калмак сыйктуу ар кайсы улуттар бир улуттун балдарындай эмгектенишет. Кечэеки Сузактагы табийгат кырсыгын мисалга алсак, ага ар улуттун элде-ринин жардам көрсөтүүлөрү, улуттар ортосундагы ынтымакты, достуктуу көрсөтөт.

2. Улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Бул Манастын өзөктуү идеяларынын бири. Манастын улуулугу анын «кейишике салса кечирип, кеткени болсо келтирип» башка калктардын ак ниет инсандарын бир туугандай ардактап, өз элинин колун узарта билген айкөлдүгүндө. Бул жагынан Манас менен Алмамбеттин мамилеси биз үчүн көөнөрбөс нуска. Тагдырын жазылышы менен жергебизди мекен-деген адад жүрөк, ак ниет инсандарды өлкөбүздүн ак ниет инсандарына айландырып, канат-бугагыбызды өстүрүп алуу, алыс-жакын кончулаш башка мамлекеттер менен достук мамиледе болуу, «Манастын» осуятына ылайык азыр да биз үчүн парз.

Бул парз азыркы мезгилиде колдонулбай койду десек, таптакыр жаңылышбыз. Тескерисинче, кыргыз эли көз каранды эмс мам-лекет болгондон кийин, түркүн мамлекеттер менен алака түзүп, бирге кызматташтыкта болууга толук укуту бар. Президентибиз А.Акаевин жүргүзгөн саясаты достукка, кызматташтыкка чоң маани бе-рет. Мисалга алсак: Кыргызстан менен Туркиянын, Кыргызстан менен АКШынын, Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Казакстандын кызматташтыктары өлкөбүздүн орчуундуу мамилелерин чечүүгө жардам берет. Бул өлкө менен бир өлкөнүн кызматташтык саясаты болсо, жашоодо адам менен жеке адамдын кызматташтык, досчулук мамилеси да маанилүү көрүнүштөрдүн бири. А тургай, Манастын айтылуу кырк чоросу да жалаң гана кыргыздардан турбайт. Бул кыргыз эли кырк уруу тайпадан кураглан улуу жүрт экенин: эске салат. Муну Айкөлдүн: «Кулаалы топтоп күш кылдым, курама жыйнап жүрт кылдым», - деп айтканы да айдан ачык айгинелейт. Кытайдын ханы Алмамбеттин сөзү:

«Ала-Тоо кыргыз жери үчүн,
ак калпак кыргыз эли үчүн,
жанымды курман чалайын».

3. Улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет. Манасты жана анын чоролорун эл-жер үчүн ажалдан кайра тарттыrbай алга сүрөгөн улуу күч ушу болгон.

«Жоого намыс бергиче, ажалым жетсе өлөйүн, малым менен жанымды олжого кантип берейин, өлбей тириү жүргөндө, не мураска жетейин», - деп алар Ата Журттун ар-намысы үчүн кара башын канжыгага сайып коюшкан. Ошонусу менен Абыке, Кебеш сыйктуу жеke муделлүү арсыздардан асман-жердэй айырмаланышкан. Улуттук ар-намысты баарынан бийик туткан ушундай атуулдук ариет ушу тапта биз үчүн абадай зарыл экени, менимче; өзүнөн өзү түшүнүктүү. Азыркы учурдун ар бир атуулу улуттук ар-намысты бекем кармашы парз. Алар эл-жерди коргобосо, эли, жери үчүн кызмат кылбай, улуттук ар-намысты сактабаса, кыргыз мамлекети убактылуу гана жашашы мүмкүн. Бирок биздин келечегибиздин кыргыз атуулдары мындай кыянатчылыкка жол бербейт деп ойлойм.

Сууруулуп нечен кылыш жаландаптыр,
Эр башы канжыгада саландаптыр,
Душмандар канча бүлүк салган менен,
Атуулдан ар-намысты ала албаптыр.

4. Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Манас өз тегерегине ошо өз заманына бийлик, өнөр, билимге кадырман адамдарын топтогон. Алардын жардамы менен ар дайым жеңишке жетишкен. Жашоонун маңызы эмгек, эпостун өзүнүн тили менен айтканда, мал, кой багып жан багуу түзөрүн ал жакшы түшүнгөн. Жаш кезинде өзу да Ошпур койчуга кошуулуп кой баккан, жоокерчилик заманда өтө сейрек кездешүүчү тынч кездерде аштык айдал, эмгек кылыш, аш тапкан, эл өлтүрүп жоо чалган, эрендикин баш тарткан, аштыгына алмашып, Аккуладай ат тапкан. Арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу, бакубат дөөлөткө умтулуу, азыркы учурдан жана келечектин муундары үчүн өтө пайдалуу көнөш. Кимдер гана бакубат дөөлөттүн ээси болууну каалабайт. Албетте, буга жетиш үчүн арыбай мээнет кылыш, өнөр-билим үйретүү зарыл. Астыбызда кирип келе жаткан XXI кылым өнөр, билимдин кылымы, биз аны жетектей турган келечектин кадрларбыз. Бирок бул өнөр, билимге жетүү оңой-олтоң, эмес. Өнөр, билим үйретүү, аны келечекте ишке ашыруу арыбас мээнетти талап кылат.

5. Адамды, ата-бабанын арбагын жана келечек урпакты урматтоо. Казан асып кар салыш, катын альп үй тигип, аспап алыш ат минип, адам болуп турган соң, жолун күткүн бабаңдын», - дейт Манас. Анткени ата-бабалардын арбагын сыйлаганың, ошону менен эртенки келечегиңе жол салганың, урпактын, улуттун камын көргөнүң. «Манас» эпосу бүгүнкү

күндө, асырлесе, баланы тапкан, бапестеп баккан аял экени, анын асыл аракет эмгегин даңқтоо жана ага кең пейил мамиле жасоо менен урпак үчүн улуу нуска. Өз мезгилинде Манас ата-бабаларын сыйлап, анын арбагына сыйыныш, келечек муундарына жол ачып келе жатат. Адам баласы канчалык жогору даражадагы кызматта иш кылса да, канча байлыктын ээси болсо да, адамдык сапатын жоготпой, туура жолдо сактاشы парз.

Улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй урматтоосу зарыл. Ошону менен алар келечек мундарына улгү боло алат. Дегеле байыркы көчмен цивилизация табийгат менен алака түзүүнүн, аны менен эриш-аркак жуулгушуп жашоонун адамзат тарыхындағы эң алдынкы өрнөгүн жаратып кеткен.

6. Табийгат менен таттуу мамиледе болуу. Табийгат менен таттуу мамиледе болуу кыргыз журтчулуғунун энциклопедиясы болгон «Манаста» өтө таасын чагылдырылган. Эгерде биз эпостогу ушул нерсени ыйык тута алсак, анда дүйнөдөгү философиялык маданияттын ээси болмокпуз. Манастан калган ажайып Ала-Тообузду, аска-зообузду, дүйнө элини суктанткан токойлорубузду келечек урпактарга көрк-келбетин кемитпей калтырып кете алабыз. Биздин байыркы ата-бабаларыбыз табийгаттын күнү менен жашап келген. Иштетип эгин эгип, бак-дарак тигип, мөмө терип, жаратылыштан айланып, бул дүйнөдөн жашап өткөн. Биз дагы жаратылышты сакташ үчүн күн сайын кам көрүп жатабыз. Мисалы, Сары-Челек коругу, Ысык-Көл коругу буга мисал боло алат. Бир түп дарак кыйыш үчүн он түп жаны дан өстүрүлөт. Кызыл китеңке кирген канаттууларды, айбанаттарды сактоодобуз.

7. Кыргыз мамлекетин чындоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Айкөл Манас атабыз баштаган баатыр бабаларыбыздын бүт өмүрү ушул аруу максатка арналды. Алар мындан миң жыл мурун кыргыз мамлекетин куруп, кыйырына дан толуп, өрушүнө мал толуп мамыр жашоо кечирди. Бирок «Манастын» өзүндө айтылган кейиштүү себептердин айынан кыргыз мамлекети акыры кыйрады. Ошондон кийин алар бирдиктүү деөлөт куралбай, бир канаты Кашкарга, бир канаты Канкайга карап, бөлүндү-жарынды болду. Кыргызды тарых майданынан толук болуу коркунучунан Октябрь революциясы, совет мамлекети сактап калды. Тарыхтын бул чындыгын танууга биздин эч акыбыз жок. Кыр-кырда жүргөн кыргыздын башын бир жерге бириктирип, көз каранды болсо да өзүнчө мамлекеттегине негиз салып, алдыңкы маданиятка жол ачкан да Совет бийли-гинин шарапаты. Мына эми миң жылдан кийин кыргыз эли өз тарыхында экинчи ирет тағдыры өз колуна тийип, эгемендүү мамлекеттегигине ээ болуп отурагат. Бул Айкөл Манас атабыздын өчкөн отунун кайра жаралышы. Жаңы гана бутуна туруп, келечекке үмүттүү карап турган жаш мамлекетибизди көздүн карегиндей сактап, эрезеге жеткирүү ар бирибиздин ыйык парзыбыз. Кыргыз жерин коргош, анын эркиндигин сакташ үчүн, кыргыз улутунун армиясынын түзүлүшү жакшы. Мисалы, Ош,

Жалал-Абад аскердик батальондорунун түзүлүшү мисал боло алат. Алар биздин тынчтык эмгекти коргойт. Ушу «скети» саны ыйык деп ырымдалыш алынган ыйык жети сабакты, Манас атабыздан калган жети осуятын ар бирибиз журөгүбүзде алдейлеп, мусулман беш парзын кандај ыйык тутса, биз да аларды ошондой бийик кармансак, анда биздин келечегибиз кең болот деп ойлом. Мындан миң жыл илтери Айкөлүнөн айрылган Каныкей зебиз: «Өткүгөн өксүп тим болор, етуп кеттиц дүйнөдөн, сенин өрнөгүн ээси ким болор», - деп зор ыйлаган экен. Биз, азыркынын урпактары, Айкөл атабыз Манастын артында калган өрнөгүн улантуучуларбыз, анын ээсибиз.

Тарыхта экинчи ирет эгемендүү мамлекет куруп, бакубат келечекке умтуулган ак ниет аракетибизди ылайым Манас атабыздын ыйык арбагы колдоп, элибизден ынтымак, жерибизден тынчтык жана жашообуздан жакшылык кетпесин.

3. КАСЫМОВА. Жалал-Абад обласынын Сузак районундагы «Таштак» мектеп-гимназиясынын 11"-классынын окуучусу.

ТОКТОГУЛ МЕНЕН БАРПЫНЫН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ДҮЙНӨ ТААНЫТУУЧУЛУК, ТАРБИЯЛООЧУЛУК ИДЕЯЛАРЫ

(Рецензия-дил балян)

Кыргыздын элдик акындарынын улуу өкүлдөрү Токтогул менен Барпынын чыгармаларын окуп отурсак, алардын поэзиясы коомдук талапка — жаш адамды тарбиялоо, калыптандыруу, жакшылыкка үндөө, акыйкаттыкка чакыруу идеяларына жык толуп турат. Бул мунөзү алардын поэзиясынын элдик педагогикалык поэзиянын салтын татыктуу улап келгендигин айтуу керек.

Булардын поэзиясы афоризмдерге өтө бай экендиги менен айырмаланышат. Афоризмдеринин негизинде философиялык-элдик педагогикалык туундулар жатат жана дидактикалык поэзия ошол афоризмдердин күчтүүлүгү менен таасирдүүлүгүн арттырат.

Бул акындар өзүлөрүнүн акындыгын өзүлөрү жашаган коомунда атуулдук улуу парзын аткаруунун күчтүү куралына айландырышкан. Баштарынан кечирген оош-кыйыштуу дүйнө аларды турмушка философиялуу кез карашта кароого, көрүнүштөргө калыс баа берип, адамды туура жолго салууну өзүлөрүнүн милдети катары сезишти. Бул ойлору алардын поэзиясы аркылуу элге жетти жана алардын өзгөчөлүк почеркинин бир белгиси катары адабиятта кала берди.

Буга Токтогулун «Үлгү ырлар», «Балдарга насыят», «Дүнүйө», «Замана», «Гүлдөп ал», «Өмүр», Барпынын жалпыга белгилүү «Балдарга

насыяты», «Күштардын санаты» ж.б. ырлары күбө. Мисал келтириели. Барпынын «Балдарга насыяты» башынан аягына чейин афоризмге жык толгон дидактикалық поэзиянын классикалық үлгүсүн берет.

Бирдин көөнүн оорутуп, Кетпегиле, балдар ай. Түбү кандай боловун Эстегиле, балдар ай.

Мында ырлар элдик педагогиканын ойлорун өзүнчө сицируү менен, балдарды калыштандыруучулук, жакшы сапаттарга үйрөтүп, тарбиялоочулук күчкө зөгөдер.

Мында мен, өзгөче тарбиялоочулук жагына басым койгум келет. Тарбиялоонун фонунда окутуп-тарбиялоо, ойлоо маданиятына калыштандыруу, мамиле, жүрүм-турум, сүйлөө, иштөө маданиятына үйрөтүүгө көңүл бөлөт, билимге үндөйт, заманды, дүйнөнү түшүнүүгө чакырат, адептик тазалыкка жетелейт, чындыкты тааныш өссө дейт, жоопкерчилик милдетти мойнуна артып жетилсе дейт. Алсак:

Чеки басып жат жерге

Барбагыла, балдар ай,

Эс токтотуп ар ишти

Ойлонгула, балдар ай, -

деген саптары менен ой жүгүрттүү маданиятына тарбиялоону көздөсө, андан ары:

Минип турган атынды

Чаппагыла, балдар ай.

Киши билбестиктен сүйлөсө,

Какпагыла, балдар ай, -

деп айбан малга да, акыл-эстүү адамга да бирдей астейдил мамиле жасоого үндөйт. Же болбосо:

Бош куржунга сук колду

Салбагыла, балдар ай.

Бирөөнүн болсо буюму

Албагыла, балдар ай,

-деп жүрүм-турум ыйманын эске салса:

Кеп бербеген такымчы

Болбогула, балдар ай.

Адебиндин пайдасын

Ойлогула, балдар ай, -

деп сүйлөө маданиятына үндөйт, улуу-кичүү менен, тааныш-байтааныш менен адептүү баарлашуу керектигин эскерттөт.

Мына ушулар сыйктуу элдин акылман идеяларды сицирген, аны кайра учкул саптары, дидактикалық поэзиянын курч тили менен элге жетекирген ырлар Токтогулдуң чыгармачылыгынын да өзөгүндө жатат. Алсак, «Эмне кызык» деген ырында адам өмүрүндөгү көп жаркын элестер туурасында айтып келип, жаштарды:

Эмгек этип жашындан,

Элге жаксаң эң кызық,
-деп адаптацияллаштырылған жаңы мәселе
-деп адал эмгекке чакырат да:
Өмүрүндүн ичинде
Өлбөгөңгө миң кызық,
-деп, деги эле дүйнөдөгү түгөнгүс кызығы көп өмүрдү даңазалайт.
Токтогулдуң «Гүлдөп ал» деген белгилүү ыры да адам өмүрүн куру кол, башко өткөрбөө керектигин сыйпаттаган, жүрөккө тийген курч сөздөргө толтура. Ошондо да, өзгөчө элестүү мына бул саптарын айта кетсе болот. Андагы:

Жанып келбейт өмүрүн,
Жаш экенде гулдеп ал.
Жалтанбагын, кашпагын,

Жаш ойнобос көрдө бар... -

деген афоризм сөздөрү философияллаулугу менен айырмаланып турат. Мындаи философияллаулук:

Бул дүнүйө бекерсин,
Бир күнү өтүп кетерсин.

Опосу жок дүйнөнүн
Түбүнө ким жетерсин, -

деген терен учкул ойлор менен башталган «Дүнүйө» деген көлөмдүү ырында андан ары улантылат.

Токтогулдуң «Насыят» деген ырын ким гана билбейт? Андагы:

Денин соодо эринбей
Бекерликке берилбей

Эркىң менен жумуш,
Эринчээк, жалкоо дедирбей,

-деген саптарын кимибиз окубаган элек.

Берекеси жок болот

Бекеринен мал тапкан, -деген насаат айтса, бирде:

Ал өмүрдүн ичинде

Амандашын күнүгө, -

деп адам аристин сактап, анын нарк-насилин бийик көтөрөт. Ошондой эле терен философияллуу афоризм сөздөрдү «Сапат» деген дидактикалуу ырында да жыш учуррайт.

Аргымакты жаман деп,

Бууданды кайдан табасын.

Агайынды жаман деп,

Тууганды кайдан табасын, же:

Тууганына батпаган.

Ошондой эле:

Душманына жалынат.

Колундан келбес жумушту,

Оюн менен бүткөрбө, - дейт да:

Бузук менен мундашпа,
Уятсыз менен ымдашпа, -
деп жолдош-дос, мамилелеш адамдын да татыктуу адамдардан бо-
луусу керектигин кулагыбызга кумдай күят.

Бул макалада улуу акындар Токтогул менен Барпынын бүткүл дидактикалык поэзиясы, анын таалым-тарбия берүүчүлүк, дүйнө тааны-түучулук маңызы жөнүндө айтып үлгүрүүгө мүмкүн эмес. Ошентсе да, аларды жыйынтыктап, жалпылап келип, мына буларды айткым келет: элдик ақыл-ойду өзүнө сицирип, аны элестүү, бекем бир чулу ой туюун жаратып, аны кайрадан элге жеткире алышкан бул эки улуу акындын өздөрү - кыргыз элиниң ақылмандыгын чагылдырган айын көрүнүштөр. Ошондой эле алар элдик ақыл мурастардын бай казынасы экен. Алар ошондой сапаттары менен улуу да, кичүү да, түбөлүктүү да!..

АМАН БОЛСУН СИЗДИН АЛТЫН БАШЫНЫЗ!..

(Чыңгыз Айтматовдун 70 жылдыгына карата)

Даанышманга айтуу ойду дандуураак,
Кандай кыйын, болуу керек камдуураак!
Мен андыктан ой элегин элеймин,
Жазган пикир болсун үчүн жандуураак.
Жандан башка Жамиланын мунөзү,
Канча адамга татыгандай бир өзү!
Аалам кезип, таап кетти бакытын,
Анын ушул болгон эле «кунеесү»!
«Саманчынын жолун» салып батышка.
Сансыз адам сүйүп окуп жатышса.
Толгонайды кимдер баалап-барктабайт,
Толгон элдер толкуп баалап жатышса!
Байтемирлер, Ильястар, Аселдер –
Кыргыз уулу, кыргыз кызы — өз элдер.
Кыйыр кезип кылымдарга баратат,
Бир ашуу эмес, миң ашуудан өтө бер!
Эдигейди, Танабайды, Чорону
Юбилейде кантип унугуп коёлу!
Момун чалдай карыялар баш болуп,
Төргө отушсун улуулашып оболу!
Балдар да бар Сейит өңдүү өспүрүм,
Султанмурат, Анатайлар көп бүгүн.
Жоломандай «Манкурт» болуп калbastan,

Таап кетсин татаал кезде өз күнүн.
Аларды да чакыралы чоң тойго,
Кристки чыгаралы чоң жолго,
Бала тапсын «Ак кемеден» атасын,
Бардык элдин алыш туруп батасын.
Атабайлы Сегизбаев кууларды,
Орозкулдай кара мұртәз урганды,
Чакыrbайлы, бирок келсе келишсін,
Эл өзү ондоп, тарбиялайт «гууганды».
Раймалы ырын ырдан олтурсун,
Ырысқынын ыр кесесин толтурсун,
Акбаранын ағызбайлы көз жашын.
«Атам» дебей Бостон агай жөн турсун!
Болуп баары бүгүн толук ашына,
Чогулалы Найман бейит башына,
Өткөндөрдү бир эскерип кол жайып
Бак тилемли калган кары-жашына.
Көнүлдөгү ойду бүгүн табалы,
Гүлсаратты таптаң туруп чабалы,
Тайторунун тукуму го ал кургур.
Чыгып келсе бир керекке жарады!

Галерея санай берсек бүтөбү!
Жаза берсек қагаз деген түтөбү?!

Чыңғыз агай жазған ар бир чыгарма,
Кыргыз эмес, АЗИЯнын бүт өнү!

Биз андыштан ага бакыт-таалайды
Узун өмүр, ден соолукту каалайлы!
Чыңғыз десе қыргыз болуп угулса,
Кетерөт да жалпы улуттук маанайды!

Ашуулардын ар жағында ашуулар,
Биз аша элек дагы канча ашуу бар.
Кандай көркөм сонундуктун дүйнөсү,
Алдыбызда дагы далай ачылар...

Жетимиш эмес жуз ашууну ашыңыз!
Жетик сонун чыгармалар жазыңыз!
Жергениз эмес, жер жузү турсун таң калып,
Жемиштүү иштеп, аман болсун сиздин
АЛТЫН башыңыз!

*K. ЧОЛПОНОВА. Балыкчы шаарындағы
«Манас» атындағы №10 орто мектептін
11 «в» классынын окуучусы.*

«ЭНЕ - ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН СИМВОЛИКАСЫ»

(Пьеса-дил баян)

КАТЫШУУЧУЛАР: Ж е р Э н е (Толгонай)

А й ы м к ы з

Найман Эне

Ай көрдүм аман, ичим толо ыйман! Айдан аман, жылдан эсен сакта кулунумду. Оомийин! - Эне колдорун бооруна алышп, жаңы жанырган айга карап, уч жолу жүгүнүп койду. Карап турган мен да энени туурап бата кылдым, жүгүндүм. Мен бул энени мурда бир да көрбөптүрмүн. Негедир эне менен сүйлөшкүм келди.

-Эне, ай чалкалап калыштыр го.

-Ии, балам, буюрса жаанчыл болот экен. Кар көп жааса, түшүм мол болот. Түшүм мол болсо токчулук деген ошол.

-Ай-ий эне, Ай эмнеге жерге жакындал келатат? Карасаныз эне, тоонун чокусуна конду. Ой тобо! Айды көздөй ылдамдабай басып, шашып бара жаткан ким? Аны ээрчигендөр кимдер?

-Ал менин неберем – Чыңгыз. Алар бери караса тааныйсың. Тигилер неберемдин Энелери.

Эне Чыңгызга жетип-жетпей шашып бара жаткан караандарга колун жаңсап көргөзду.

-Демек, сиз Айымкан эне турбайсызыбы, ушундайбы?

-Ооба, чырагым! Мен Чыңгыздын чоң энеси - Айымканмын.

Сен мен жөнүндө кайдан билесин?

-Мен сиз жонундө Чыңгыз атасын эскерүүлөрүнөн окугам.

-Чыңгыз атасыз ёстү. Аны уч эне тарбияладык. Өз энеси Нагима, Карагыз эжеси, анан чон энеси - мен. Ошондуктан ал энелерди пир тутат. Эң ыйык нерселерди энелерге салыштырат.

-Колуна таяк карман, согуштун кесепттери белин ийген Толгонай Жер Эне менен сүйлөшүп, акылдашып, чындыкты небереси Жанболотко кандайча жумшактай айтам деп сарсанага баткан бойдон кутман талаага арышын кере таштап, шашып бара жатат.

-Жок, Толгонай эне, ал жөнүндө Жанболотко ооз ачпа! Жанболотту жараткан согушта курман болгон уч уулундун, өмүрлүк жарын, Субан-кулдун, гүл сүйген келиниң Алимандын ордуна берген. Ошолордун ордуна тукум улап, очоктун отун өчүрбөй тутантсын. Көңүлүк кирсиз бойдон жүре берсин. Мен сизден ушуну суранам.

-Береги төө минген Чыңгыздын «Кылым карытар бир күн» романынын хаарманы Найман Эне, Уулу Жоломандын өлүү-тируүсүн билбей, көзүнөн жаш, көкүрөгүнөн дарт кетпей, эмчеги зыркырап, энелик жүрөгү

бир жамандыкты сезгендей түйлап, тынчтык бербей жүргөндө, соода-герлерден төө кайтарған маңкурт бала жөнүндө кабар угуп, уулун элине алып келип, айрылған ақылын калыбына келтирип алсам дегенде эки көзү төрт болуп, өлүмдөн да коркпой жалғыз жөнөп бара жатат.

—Олда шордуу, Найман Эне, өз уулундун колунан өлүм таап, жаңың Дөнөнбай күш болуп учуп, денең Эне-Бейитке коюларын сезген жоксун го! Ылайым өз баласынын колунан өлүм тапкан эң ақыркы эне, сен бол!

—Бирок сен маңкурт балана таарынбадың. Күшкүй айланган жаңың али да Жоломанга ата-тегин, эли-журтун, тилин-дилин үйрөтөм деп жаагы талганча Дөнөнбайлап сайрап жүрөт. Сенин уулуңа болгон сүйүүндү эч нерсе өчүрүп албайт, айбандарга да, жандуу-жансыз жаратылышкя да бирдей мээримин төккөн, жалаң жакшылыктын үреөнүн сепкен Умай Эне. Чыңгыз атан «Кардагы Умай Эне» деген романын жазып жатпайбы. Ал китеп али силердин колунарга тие элек.

—Умай Эне - жарабалуунун, жашоонун, өмүрдүн булагы. Жарык дүйнөгө келгөн ымыркайдын ыйык сактоочусу. Наристе төрөлгөндөн тартып, адамдын ақыркы өмүрүнө чейинки мезгилиде аны коргоп жүрөт. Умай Энеге сыйынуу, андан жакшылык күттүү адам баласынын ички дүйнөсүндөгү таза көрүнүш. Ымыркай уктап жатып жылмайса, Умай Эне эркелетип жатат. «Бул менин колум эмес, Умай Эненин колу», — деп ырый-жырым кылабыз. Демек, залкар жазуучунун «Кардагы Умай Эне» деген чыгармасы энелердин пири кадимки Умай Эне жөнүндө болсо керек.

—Жонуна уул-кызды мингизип алып, желгенине жел жетпей, басканына мал жетпей, чымын-куюн болуп бара жаткан Чыңгыздын «Ак кеме» повестиндеги Бугу Эне кыргыздан калган кыргыздын тукумун улап, адамдар жанаша жашап, энелик милдетимди өтөп, бул балдарды балакатка жеткирип, чоңойтсом деп Ысык-Көлдү көздөй шашып баратат.

- Ооба, Бугу Эне алдына койгон максаттарын аткарды. Кыргыздын тукумунун уланышына көмек көрсөттү. А бизчи, адамдар?! «Киши арыгын сактасаң, оозу мурдун кан кылат» - деген макалдан өйдө көтөрүлө алган жокпуз. Бугу Энеге кол көтөрдүк. Айымкан эне мага ушулар жөнүндө айтып бергенче, Чыңгыз ата тоонун чокусуна конгон Айга да жете келди. Касиеттүү энелер Чыңгызды кадимки атка мингизгендей так көтөрүп Айга мингизишти. Ай каалгып жөнөдү. Менин жанымда турган Айымкан эне: «Кош кызым, аман жүр. Мен уулумдун касиеттүү энелери менен бирге аалам кезип ыйман кутун, энелик сүйүүнү жер жүзүндөгү энелерге таратмакчымын» - деди да, күшкүй айланып, Чыңгыз атана көздөй учуп кетти. Умай Эне Чыңгыз атанаң он жагында, калган энелер аркасынан чымчыкка айланышып, канат кага учуп жөнөштү. Алар канат каккан сайын аппак кар жерге түшүп, бат эле чолкөмдү киптап калды. Бул кар менен кошо ыйман куту жааганын сездим.

М. РЫСКУЛОВА. Талас району Ак-Сай орто мектебинин окуучусу

ОРОЗКУЛ ЖАНА БҮГҮНКҮ ТУРМУШ

(Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повести боюнча)

... Азыркы учурда дил баян жазабызы же аңгемелешип калабызыбы, айтор, бардыгы тең эле Момун ата менен баланын образдарынын тегерегинде кеп салғанды, Бугу Эне тууралуу айтканды жакшы көрүштөт. Ал эми Орозкул жөнүндө, Сейдакмат жөнүндө, Бекей таеже тууралуу айтканды, сүйлөшкөндү унутуп салышат же алардын бар-жок экенин көнүл да бургулары жок.

Эмне үчүн? Байыркы акылман Сократ: «Акылмандуулукту сокурлардан үйрөндүм» - деген экен. Менин оюмча көзү сокурлардан эмес, көөдөнү сокурлардан үйрөнүп же алардын кетирген катачылыктарын экинчи кайталабаска аракет жасап жатып үйрөнүшсө керек. Ал сыңары мен дагы Чыңгыз атадай турмушту андан билүүдө залкар жазуучу жазган терс каармандын образын талкуулоодон баштадым. Орозкул кандай адам? Чын эле мугалимдер сабакта айткандай жети баштуу желмогузбу? Же «ужас» кинолордогудай тир укмуштун бириби? Анда эмесе, Орозкул менен окурмандын таанышуусуна өтөлү. «Орозкул деген ушул Астын-дагы Алабаш аты өзүнөн башка жан адамга мингизбейт. Орозкул оолжуп калыптыр, мас көрүнөт». Андан ары Орозкулдун сырткы турпаты, кызматы, эл арасында кадыр-баркы жөнүндө, ал тургай өз ичинен кыялдана келберсигени да айтылат. Демек, бир көргөнгө Орозкул жаман деле адам эмес. Андай мастар азыр көчөдө толуп жүрбейбү. Эркек киши эмес энелер, эжелер, женелер ичиш жатышпайбы. Буга таң кала турган деле эч нерсе жок экен го. Демек, Орозкулдун коомдо, турмушта орду бар турбайбы?

Ошондой эле ал көптөгөн кишилер катарында балалуу болууну көк-соөчү. Кайрадан чыгармага кайрылалы. «Орозкул жашып кет-ти. Кейиш менен ачуу муунтуп жиберди. Артында түяк калбасына жаны кейиди да, куу этек катынына жини келе баштады». Мына ушул жерден автор Орозкулдун образын ачуунун алгачкы ачкычын окурманга сунуштыйт. Андан ары образ тереңдейт, бирок эч качан автор кызуу кандуулукка берилип, каргап-шилеп жаман сездердү айтып, жер-жеберине жетпейт.

Тескерисинче, окуп жаткан окурман Орозкулду дилинде жек көрүү менен окуяны кубалап жөнөйт. Албетте, мынтай адамдар айланат-тегерегинде кыжы-кыйма болуп жайнап жүрсө да. Көрсө, жазуучунун кеменгерлиги мына ушунда турса. Жада калса автор өзү да Орозкулга жаны ачыйт. Албетте, ал баланын сезү менен мына мин-тип чагылдырат: «Ысыктан башы ооруган го», - деп ойлоду бала.

Орозкул көптөгөн адамдар сыйктуу эле чама-чаркына жараша кыялдана алат. Демек, кыялдана билүүнүн өзү эле акыл-эстүү адамга таандык

го. Бирок антейин десен андан 10 эс, 100 эс ашыра кыялданган, ал кыялдарын ишке ашырган адамдар жокту. Болуптур, Орозкулду билимсиз дейли. Ал эми эки-үч дипломду сандыгы-на катып алып, анан «новый киргиз» болуп аталып алгандарычы. Орозкул эңсеген мансаптын туу кырына отуруп алып «Орозкул Балажанович, кирүүгө можина» дедиргендер жокту арада. Бүгүн болобу, эртең болобу Орозкул жаңы Орозкулдарга уютку болуп бергендиги менен коркунучтуу. Ушул жерден «Ак кеме» боюнча тартылган кинофильмдеги бир кадр эске түштөт. Болгону бир кадр. Орозкулдун көзүнүн тириүсүндө өзүнө күмбөз тургузганы.

Турмушта көзүнүн тириүсүндө өзүнө эстелик тургузгандар жайнап кетпедиби. Ишканалардын, мектептердин, айылдардын, жада калса парктардын аттары көзү тириү адамдардын аттары менен аталац жаттайбы.

Бара-бара баягы социалисттик коомдогу кичинекей Орозкул бүтүнкү күндө коом алмашканда чон Орозкулга, ишкер Орозкулга, фермер Орозкулга, депутат Орозкулга, новый Орозкулга айланды да калды. Кайда гана караба, Орозкулдар капитай баштады. Орозкулдардын көптүгүнен улам Момун чал ого бетер кичирейип, карыялардын коомдогу ролу төмөндөп баратат. Ролу төмөндөгөнү ушул да, жок дегенде пенсияны өз учурунда ала албайт.

Чыгармада айтылган жаратылыш темасында да кайрыла кетсек, «Кызыл китеңке» түшкөн жан-жаныбарлардан баштап, бугунун мүйүзүнө дейре Орозкулдар тарабынан чет мамлекеттерге сатылып кетип жатпайбы.

Менин бул кичинекей дилбаянымда Орозкулдун терс сапаттарын батыра албасымды билем. Анткени Орозкулдар менен күрөшүүгө али алым жете элек.

A. АСАНАЛИЕВА. Нарын шаарындагы
«Кыргызстандын 60 жылдыгы» атындагы
№7 орто мектептин 9 «а» классынын окуучусу.

«КОШ ТЕРЕКТЕР»

**(Ч.Айтматовдун «Биринчи мугалим» повести боюнча
пьеса-дил баян)**

1-болук

А в т о р : Тээ алыстан айылга көз чаптырганда, адырдагы жанаша кыналышкан бийик кош теректер көзгө учурайт. Бул теректердин бир укмуштуу касиети — алар бөтөнчө үндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Бирде шамал айдаган жерге жалбырактары дирилдеп, теректер бой сирише чыңалып, өжөрлөнө күүлөнүшет, бирде сагынычтуу сайраган са-

наага толгондой, эмнегедир жүрөк сыздата муңкана үшкүрүп, угулар-угулбас чокулары чайпала ыргалышат. Кыялга батып, кош теректердин шуулдаганын берилип тыңшаар элем.

Айылга бет алганда, адырдагы баягы кош теректер жанашип, бири-бирине жарашиб тураг болду бекен деп, чыдамсыздык менен ошол тарап-ка ақмалап караймын. Тезирээк айылым жетип, дебегө чыгып, кош те-ректерге ийилип салам берип, алардын күүлдөгөн үнүн уксам деп, ар убак эңсеймин.

Бир кездерде мына ушул кош теректердин жанында мектеп болгон имиш. Эмне үчүндүр: «Дүйшөндүн мектеби» - - деп коюшчу. Көрсө, анын өзүнчө тарыхы бар экен.

(Мектеп ичи. Дубалда Лениндин портрети.)

Кире бериште балдар тураг.

Дүйшөн : Келгиле, бери киргили балдар, тартынбагыла. Олтургугула, орун алгыла! Бүгүнкү кундөн баштап, мына ушул мектептен окуй баштайсыңар. Балдар, мен сilerге арип жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм. Өзүм эмнени билсем, ошону окутам. Сiler мени: «Дүйшөн агай» — дайсицер.

Алтынай : Дүйшөн агай, дубал боорундагы кимдин сүрөтү?

Дүйшөн : Бул киши - Ленин! Биз ушул адамдын айткан, көрсөткөн жолу менен окуйбуз.

Алтынай : Агай Ленинге салам берип, кол кармаштыңыз беле?

Дүйшөн : Жок, балдар, жүз көрүшүп жолуга албадым. Ал киши тээ алыста Москва деген эң чоң калаада жашайт.

Алтынай : Биз да эртең эле чонооп, жетилебиз. Бизди илим-билим келечеги күтөт. Ошондо улуу көсөмүбүз менен жолуга турган мезгил да келер.

Дүйшөн : Туура айтгасың, Алтынай. Сilerдин келечегиңер кең, кандай сонун келечек! Сilerден көптүү күтүүгө болот. Бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Сiler бошсунар. Эртең кечикпей сабакка келесинер. Болуп-тур эмсесс, бара койгула!

Балдар : Кош болунуз агай! (Балдар чыгышат).

Дүйшөн : Алтынай токтой турчу! Бир аз иш бар аткарууга.

Алтынай : Ал кандай иш болду экен?

Дүйшөн : (Кичине эки терекчелерди көрсөтүп.) Мына бул терек-челерди мени сага арнап, алга келдим. Ушулар жетилип чоңайгончо, сен дагы жетилип, көпкөк болуп бүрдөйсүң. Менин оюмча, сен чоң оку-муштуу адам болосүң. Зээниң бар, ақылың тунук.

Алтынай : Сиздин тилек ишке ашсын, келициз өз колубуз менен тигип коёлу. Менин багым окуудан ачылсын. (Экоолот терекчелерди отургузушат.) Карасаңыз агай, менин боюм менен тен болгон жаш терекчелер жанаша орун алып, желгө эркелеп, жай термелишет.

Дүйшөн : Эми тиги чоң булактан арык чыгарып коёбуз.

А л т ы н а й : Арадан убакыт өтүп, булар кандай келишкен зор теректер болор экен!

Д ү й ш ө н : Ооба, Алтынай — булар дөбөнүн үстүндө туруп, келген-кеткендин баарына көрүнөт.

Алтынай: Анда заман да башка болот. Аманчылык болсо, жаштыктын баары алдыда агай.

Д ү й ш ө н : Туура айтасын, сени алдыда көп жаңылык коштогон жаңы турмуш күтүп жатат. Дагы шаштай сүйлөшөбүз.

А л т ы н а й : Ооба агай, мени женем жоголду деп күтүп жатса керек. Эми үйгө кайталы.

Д ү й ш ө н : Кеттик эмесе, Алтынай!

2-бөлүк

А в т о р : Чайыттай кирсиз асман, түркүн кыял, сонун үмүткө берилip, жер жараткан жаздын келбетине рахаттанып, ал экөө көпкө ойлуу турушту. Алтынай сүйүнгөнүнөн, кубанганаынан эмне дээрин билбей, унчукпай Дүйшөндү карап тура берди. Дүйшөн эмгекке берилген, элдин сабатсыздыгын жоюу милдетин мойнуна алган, Алтынай юндөнгөн зээндүүлөрдүн келечегине кам көргөн тенденсиз адам. Алтынай да бир паста көз алдына өзүн илимге берилген окумуштуу адам катары элестете калды.

Д ү й ш ө н : Мен сени өмүрү жанымдан чыгарбас элем, Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт. Сен окуунун чыныгы жолуна түшүшүн керек. Мен болсо бул жерде балдарды окута берем. Балким, кийин сен дагы мугалим болуп, балдарды окутуп калсан, биздин жаман мектепти эстеп күлөрсүн.

А л т ы н а й : Сиздин ишеничинизге татыктуу болууга, мен үчүн кылган эмгегинизди актоого өмүр бою аракет кыламын. «А» деген арипти үйретүп, минтип илимдин даңғыр жолуна салып жатасыз. Сизге мен абдан ыраазымын, Дүйшөн агай. Сизге чон ырахмат! (Алтынай ыйлайт.)

Д ү й ш ө н : Ыйлаба, Алтынай. Баягы биз тиккен терекчелерди карачы, күндөн-күнгө бийиктеп бара жатат. Мен аларды өзүм багып естүрөмүн, сугарып турамын. Аман болсок, кайрылып бир келсең, анан ал теректердин кандай болгонун көрөрсүң. Кана эмесе, сапарың ачылсын, ак жолуң ачылсын, жакшы бара гой. Кош, Алтынай, кош чырагым.

А л т ы н а й : Кош теректер, силер да кейибигиле, мунканбагыла. Биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз. Силер толукшуп, бүрдөгөн жаз да келээр, жениш да, тынчтык да келээр. Кош, биринчи мугалимим! Кош, биринчи мектебим! Кош, балалык чагым! Кош, менин биринчи наристе сүйүүм!

А в т о р : Мына ошентип, «Айылдын биринчи мугалими» өз кесибин сүйүп, жүрөк жалыны менен ошого берилген Дүйшөн агай жана

андан билимдин алгачкы пайдубалын алган, келечекте окумуштуу болгон Алтынай Сулаймановынын теректери мына минтип биздин көз алдыбызда өзүнчө бир мунканган сырды катып, өткөндү эскертип, жанашып, чайпалыша асман тиreshет. Буларды тиккен Дүйшөн агай менен Алтынай жаңы келечек муундар ушинтип терек үстүнөн аймакты кецир көрпөдөй, илимдин чокусуна чыгып, турмуштун терекине көз чаптырсын деп тилемешкен.

Б. СЫДЫКОВА. Ысык-Көл районунун
«Бактуу-Долоноту» орто мектебинин мугалими.

«ДОЛОНДО КАНАТЫМДЫ КАЙРЫП АЛДЫМ»

(Ч.Айтматов «Делбирим»)
(Асель, Ильяс, Каидича жасана Байтемир кимдер?)

Биринчи жолу «Делбирим» повестинин үзүндүсү 1959-жылы 30-августта «Советтик Кыргызстан» газетасына «Долондун кан жолунда» деген ат менен басылып чыккан. 1963-жылы «Тоолор жана талаалар» жыйнагында орус тилинде толук басылып чыгат да, Лениндиң сыйлыкка бул жыйнак татыктуу болот. Ошоп күндөн ушул күнгө чейин чыгарма көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып, колдон түшпей келүүде.

Чыгармада бүгүнкү жаштардын турмушка болгон көз карашы, багыты, сүйүүсү, жениши, женилиши жонундө баяндалат. Негизги каармандар — Асель менен Ильяс, алардын жоро-жолдоштору.

Ильяс армиядан келген соң, өзүнүн досу Алыбектин жардамы менен автобазага шоффёр болуп ишке кирет. Ачык мүнөз, шайыр, курч жигит өз кесибинин устatty, дилгир жигит катары белгилүү боло баштайды. Чыгарма каармандардын ездөрүнүн баяндоосу менен берилет.

Чыгарманы бир беткей жараты бербөө, ар түрдүү жанрда баяндоо автордун салттык чыгармачыл стилинен го, ошондуктан бул жерде чыгарма эпилогдордон, прологдордон турат жана көркөмдүүлүгү эч кандай кемибейт.

Шоффёрдун баар жери ар кандай багытта: бир күн тоого, бир күн айылга... Ильястын айылга барышы, Асельге жолугушу, анын турмушуна өзгөртүү алыш келди. Эки жаштын ортосунда ысык мамиле пайда болуп, тилмечи жок бири-бирине тартылышат. Эми Ильясты канча күн айылга жөнөтсө да макул эле, ал Асельди көрмейүнчө тура алмак эмес. Аны дүрбөлөңгө түшүргөн дагы бир ой бар. Асельдин кайындалган жери бар экендиги тынычын алыш, ачык сурай албай, бир чечимге келе албай аран жүрөт. Эми каргаша болуп алыссы рейске жазып койгонун карабайсыңбы. Асель

ди көрсө, айтып койсо болмок. Ошентип, ал өзүнүн кескин чечимин аткаруу учун жүктү машинага салдыrbай кете берди. Өзүнүн бакыты үчүн, бардыгына баш байлады.

Аны билгейдей жашыруун үмүт, ыйык сезим менен баяты жолдо Асель күтүп отурган. Алар жанаша отуруп, чимирилген машина дөңгөлөгү менен тен жарышкан жолдорду аркага таштап, бакыттыш өлкөсүнө аттанышты.

Аларды көл шарпылдап, ак куулар кылаалап учуп күттуктагандай сезилди. Асель өз ата-энесинин алдында кечирилгис күнөө кылды, бирок өз бактысы учун баарына көз жумду, эртеби-кеччи ата-энесинен ыраа-зычылык аламын деп үмүт кылды.

Турмуш күндөн-күнгө алга жылды, достуктун пайдасы тийди. Алыбек досу үйүн башотуп берди. Самат деген наристе келип, бул дүйнөгү үнүн салып, алардын турмушунун дагы бир көркөм барагына изин тушурду. Бакыт, ынтымак, дөөлөт үй-бүлөнүн кубанычы болду.

Жумушта эмнелер гана болбойт? Ильястын өзүмчүлдүгү, намыс-көйлүгү анын турмушунда бир канча зыян тийгизди. Иштеген жеринде көп жүктү аз убакыттын ичинде Долон ашуусу аркылуу ташуу милдети коюлат. Баарынын башы маң, жол узак, ашуу тик жана опурталдуу. Ильяс ал жүктөрдү прицеп чиркөө жолу менен ташууга боловорун айтат. Анткени ал бир кезде жолчу Байтемирдин шериги менен бузулган машинаны өзүнүн машинасына чиркеп ашууга алып чыккан эле. Баары каршы чыгат, көзү менен көргөн Жантай да чындыкты айттайт.

Ильяс етө курчтук менен өзүнүн айтканын далилдөөгө, тобокелге барды. Бул жерде Ильяс жактырып жүргөн диспетчер — Кадича жардамдашып, ага ийгилик каалайт.

Ошентип, каарманыбыз ойлогон ою ордунан чыкпай, ашууну аша албай калды. Тыгылып калган прицеп менен алектенген Ильяска келе жаткан машинанын жарыгы анын ууруулугун көрүп, шылдындан келе жаткандай сезилди. Уят жана намыс Ильясты шаштырды, ал прицепти таштап кете берди. Ал Кадичадан гана кечирим сурады, ошончолук жанып-күйгөн, жан тарткан башка киши жоктой сезилди.

Албетте, бул жерде Ильясты жактырып жүргөн Кадичага кандайдыр бир жакындык көпүрөсү салынды да...

Кадича - турмуштан жолу болбогон жаш келин. Ильястын үйлөнүшү оор тийип, жүрөгү сыйдаса да сүйгөн бойдон калган. Ошол сүйүү Ильяс учун жашыруун жолдомо берип, бүгүнкү ишке күнөөкөр катары сезидирет.

Ашуудагы окуя — Ильястын турмуштук оор соккусу.

Асель — камкор, назик жан. Ал да Ильястын ишинин онунан чыкпаганын көрүп-билип бушайман болот. Бул кырдаалдан көпчулук менен кенешип, чогуу ойлонушуп чыгып кетүүнү сунуш кылат. Асельдин кенешши Ильясты келекелеп жаткандай туюлат, кагып-силкип кыйкырат.

Асель Ильястын жүзүндөгү убайымды көрүп, уулун ортого коюп, анын каз-каз туруп жатканын сүйүнчүлөгүсү келет. Ильяс буга чыдай албайт. Аседдин назик мамилесине, сүйүсүнө, ишенимине кылган өзүнүн кастыгын сезип, үйүнөн чыгыш кетти. Бул чон жаңылыштык эле.

Ильяс караган бута издең, Кадичага кантит имерилгенин билбей калды, дагы бир жолу оор ката кетирди. Ошентип, ал бактысын колунан учурду. Издең келип, Кадичадан бардыгын уккан Асель, баласын колуна алды да, татаал тагдырга наалатын айтып, үйүнөн чыгыш кетти. Кайда бармак, кайда? Белтисиз... Бирок ал кетти, ишеничи эшиктеги бороондой «боздоп» турду.

Бир жумадан кийин бардыгын айтып, кечирим суроого шашып келген Ильяс үйдү сыйпалап калды.

— Асель, Самат! — деп шыбырап өксүдү, тоо-талаа, аңғыраган үйү өксүдү. Кеч эле...

Аседдин үйүнө барды, ал жерден куугун жеди, кайрадан аракка, кайрадан Кадичага байланды. Алар үйлөнүп, турмуш курушту.

Ичинде өкүнүдү:

Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым,
Тургудум махабаттын пайдубалын.
Тагдырым татаал жолдо айрылышып,
Долондо канатымды кайрыш алдым.

Кадича өзү сүйгөн менен Ильясты сүйдүрө албады, экөө бири-бирине ак жол каалап айрылышты.

Ушул жылдарда уулун, Аседди бир көрүүгө зар болду. Беш жылда бир жолугуп кайтарып келүүгө аракет жасабаган жаңылганын сезди.

Тагдыр буйруп, Асель менен Бектемирдин үйүндө жолугушту. Бул күн баары учун оор болду, Самат гана эч нерсени сезбестен уктап жатты. Асель да, Ильяс да, Бектемир да укташкан жок.

Асель Ильясты канча күттү, Бектемирдин мээрими, камкордугу анын тагдырын мындан ары ага биротоло арноого алып келди.

Тагдыр Ильясты соттоду. Ал өзүнүн кемчилигин сезди, «алыска-алыска дөңгөлөк менен жарыша бакыт кубалап «учөө» кеткиси келди, бирок кеч эле.

Бала атасын сезбеди. Бектемирди көрүп ыйлап, «аталап», кашайыш Ильястын берген белегин да алган жок.

Эми, Ильяс, жөнө, өз бактынды башка жолдон изде, буларга киришле!

Ошентип, Ильяс жолго чыкты.

Кумдан кеп биздин күндер өтсө-өтмөк,
Келермин аман болсом да бир көксөп.
Азыр мен жалгыз учкан ак куу болуп,
Баратам бакыт издең, Памир көздөп.

Ошентип, акыркы жолу өз айып-күнөөсүн мойнуна алып, кеч

түшүнүп, тағдырына күйүп жанып баратты. Түнкү, алгачкы бакыт күбесү болгон учтуу жээк менен коштошуп, сапарга чыкты.

Күнүгө сен тараңты карайм улам,
Ар дайым сен жөнүндө кабар угам.
Мен жокто сыйлай жүр деп чачтарыңан,
Суранам Ысык-Көлдүн шамалынан.

Ошентип, бул чыгарманы окуган ар бир окурман, турмуштагы жашоо ырахатын, сүйүнү, үй-бүлөлүк бакытты жана кайтыны терең талдоо менен ой учугунан өткөрүп, күрөшүү керек экендигин түшүнөт. Турмушка женил көз караш, ойлонбой жасалган иш, ортодогу бузуп-жаруучулук бул - турмуштагы эң жаман көрүнүш экендигин далилдейт. Чыгарма жаштарды, Асель сыйктуу үмүттүү, туруктуу, назик сезимтальдык менен жашоого, Алыбек сыйктуу жакшыга жанашуу, жардамшуу, адашканга жол көрсөтүүчү сапаттарга ээ болууга үйрөтөт. Бектемирдей ак ниет, түшүнүктүү адам болсо деген ойду пайда кылат. Жантайдай бузукулук, кере албастык сапаттардан, Кадичадай бирөөнүн турмушуна кедерги болбой, ак болууга жол көрсөтөт. Ильяс сыйктуу жеке көз караш менен коомдон, үй-булөдөн четте калбоого багыт берет. Бактысыз маҳабатка ичибиз ачышат.

Ошол каармандардын турмушу кайталанбас үчүн чыгарма түбөлүккө армандуу маҳабаттын күүсүн чалып, бизге, жаштарга жаңылбоого, сүйүүбүздү коргоого ар дайым багыт берет.

Болбосо бул жашоодо сүйүү жалган,
Бакытты, көп сезимди ээлеп алган.
Ишенич көндөйүндөн сыртка чыкпай,
Сүйүнү таптай калуу кандай арман!

A. КОЖОЕВА. Ош шаарындагы №5-Бөкөнбаев атындагы орто мектептин 11 «б» классынын окуучусу.

XIX КЫЛЫМДАГЫ КООМДУК, САЯСИЙ-СОЦИАЛДЫК ТУРМУШ «ЗАМАНАЧЫ» АҚЫНДАРДЫН КӨЗ КАРАШЫ МЕНЕН

(*Арстанбек, Молдо Кылыч,
Калыгулун чыгармаларынын мисалдары*)

XIX кылымдын ортосунда, айрыкча экинчи жарышында, кыргыздын турмушунда бир кыйла өзгөрүүлөр болгон. Аны мурдагы феодалдык-уруучулук мамилелердин акырындык менен ыдырай башташы, башкаруучу төбөлдөрдүн арасында өткөндү самоочулук, келечекке үмүтсүздүк, ишенимсиздик менен кароо, жаңылыктарды жерүү идеологиясынын пайда болушу менен түшүндүрүүгө болот.

Белгилүү өлчөмде ислам дининин да таасири күчтүү эле. Ошондуктан айрым ақындардын дүйнегө, жашоого көз карашы диний мунәзде экени белгилүү.

Бизге чейин жеткен тарыхый маалыматтарга караганда, «замана» темасында ырдал чыккан ырчылардын белгилүүлөрү Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу жана Молдо Кылыч Шамыркан уулу болгон.

XIX кылымдын отузунчы жылдарында кыргыз жергесинде жандана баштаган акча, соода-сатык мамилелери, орустардын келиши «замана» түрүндөгү поэзиянын келип чыгышына негиз болот.

«Замана» темасында ырдал чыккан ақындардын алгачкыларынын бири Калыгул Бай уулу өзүнүн «Акыр заман» деген казынасында өзү жашаган доордон кийин эл учун кайылуу күндөр башта-лат деп сарсанага батат. Кыргыз жергесинде байкала баштаган жаңы мамилелерди «Ага-тууган кас болуп, атаны бала сыйлабай калчу замандын» белгиси катары көрөт. Орустардын келишин жактырбайт. «Акыр заманда» ақын мындай дейт:

«Аганын тилин ини албай,
Чагым болот деп айткан.
Биринин тилин бири албай,
Жайыл болот деп айткан.
Капыр менен аралаш,
Ошондо айыл конот деп айткан».

Келтирилген ыр сантары айтып тургандай, кыргыздардын капырлар менен аралаш айыл болуп отурукташын калышынан чочулаган. Эгер коом, элдин ага болгон көз карашы өзгөрүлө баштаса, анда замана Калыгул үчүн тантакыр бузулчудай көрүнгөн.

Калыгулун ырларында ақыр заман идеясы көбүрөөк орун ээлесе да, санат, насыят, адамдын жүрүм-турумун сынданаган, жаштарды адептүүлүккө чакырган ыр сантары да көп.

«Замана» темасын ырдагандардын экинчи бир көрүнүктүү өкүлү-
Арстанбек Буйлаш уулу. Акындын «Тар заман» деген ыры кандайдыр бир
денгээлде Калыгулдуң «Акыр заманына» окшошуп кетет.

Арстанбек Буйлаш уулу Калыгул Бай уулун көргөн эмес, бирок
угуп-билип, андан нуска алганы ырынан көрүнүп турат.

Кыргызстан Россиянын букаралыгына өткөндөн кийинки кыргыз
жергесиндеги терең өзгөрүүлөр акынга «тар замандын» белгиси катары
көрүнёт.

«Байыркыдан барк кетти,
Каадалуу нуска нарк кетти.
Жардылардан барк кетти,
Каада, нуска барк кетти», -

деп эл ичинде болуп жаткан өзгөрүүлөргө кейийт.
«Ушу заман тар заман, зуулуга бар заман.

Бечарага зар заман», -
деп элдин кайгысын терең бөлүшүү менен бирге:

Каптаган тузду көтөргөн,
Көлүк болду элибиз.

Башка чапса, былк этпес,
Өлүк болду элибиз», -

деп элдин оор абалына, тагдырына жаны ачыйт. Ошон учун «Тар
заман» деп ырдаң чыгат.

XIX кылымдын аягында жана XX кылымдын башындагы кыргыз-
дын тунгуч жазма акыны жана «замана адабиятынын эң көрүнүктүү
өкулү - Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Анын бул темадагы ырдаган ыры
- «Зар заман». Молдо Кылычтын да коомдук-саясий, философиялык,
этикалык көз караштары бар. Бирок мурдагы эки акынга салыштырганда,
kyргыз жергесиндеги өзгөрүүлөргө карата айтылган кайчы пикирлери
көп.

Анын алган диний таалими, дин китеитери менен тааныштыгы анын
бир кийла ырларынын ушул багытта болушуна негиз болгон. Анткени
акындын «Зар заманында» капырлар динди булгап, мусулманчылыкка
залал келтирбес бекен деген шектенүүлөр көп кезигет.

Натыйжада, ал өз заманына алымсынбай, өткөнгө кылчайган, аны
идеялизациялаган, келечектен үмүт үзүп, акыр замандан корккон ойлорго
жол берген.

«Зар заман» санат түрүндө жазылган. Бул ырында талаш-тарыш-
тарды пайда кылган карама-каршылыктар, жаштарга арналган акыл-
насыттар да бар.

«Байкасанар заманды,
Сөзүм менин зар заман.
Уят кетти барчадан.
Убал бар деп карабай,

Жалпы журтту чайкаган...

Заң билбegen момундар,

Зарданып байкуш калабы», - дейт акын.

Барчадан уят кетип, шылуундар көбөйсө, эл кантет? Заң билбegen момундар кантет? Ушул сыйктуу ойлор «Зар заманда» көп кездешет.

Мен өз дил баянымда «заман» адабиятынын өкулдерүүнүн коом-дук, саясий-социалдык турмушту өз доорунда кандайча кабылдаш-канын азыраак мисалдар аркылуу түшүндүрүүгө аракет кылдым.

Алардын атайын алган билими болбосо да, таанып билүүчүлүк жөндөмүн бааладым.

Ар бир мезгилдин өз заманына ылайык кийинки муундар үчүн калтырып кетер эмгеги бар адамдары болоруна ынандым.

A. АБДЫМОУНОВА, Алай районундагы
«Каблан-Көл» орто мектебинин
11-классынын окуучусу.

ТАТЫКТУУ БОЛСО ЭКЕН ДЕП ТИЛЕЙТ ЭЛИН, КЫРГЫЗДЫН КЫЗЫ ДЕГЕН СЫЙМЫК АТКА

(Кыргыздын кыздары, ата салты жана эне адеби тууралуу ой толгоо)

Кыргыз элинде илгертен баланы багуу, кароо анын ақыл-эсин естүүрүү, ден-соолугун чындоо, жүрүм-турум адаттарына үйрөтүү, баш-кача айтканда, ата салтына ылайык адептүү болуп тарбияланышына зор көмөк көрсөтүшкөн. Анткени баланын келечекте кандай адам болорун, анын алган таалим-тарбиясына байланыштуу деп эсептешкен. «Бешиктеги баланын бек болорун ким билет», «Баланы айтып, баштап, он жолго салбаса болбойт, адам болбойт» деген көп-сөздөр да тарбиялоонун зарылдыгын айкындап турат.

Чынында элс, кыргыз эли кичине эле кыз балдардын кулк-мүнөзүнө кылдат байкоо жүргүзүү менен алардын адебине, жүрүм-турум маданиятына катуу талап коюшкан. Кыздардын: «Кыздуу үйдө кыл жатпайт», «Кызга кырк үйдөн тыюу» - деген макалдарды белгилүү өлчөмдө кыздарга коюлган талап, аларды тарбиялоого болгон багытты мүнөздөп турат.

Жакшы кыз ата-эненин гана эмес, жалпы урук, уруунун абийири, ырыссысы. Кыз баланын ыйман-ызаты, үй-булолук турмушка даярдыгы баарынан мурда ата-энесинин берген таалим-тарбиясына байланыштуу. «Эшигин көрүп төрүнө өт, энесин карап кызын ал», «Кыздын сырды төркүнгө маалым», «Кызың жаман болсо жети атаца жетер, аттигинин ай деп, өмүрүн өтөр», — деген нускалдуу көптөр көп айтылган.

Улуу «Манас» эпосунда Манастын жубайы Каныкейди алыптар көрсөк: Каныкей - алдын ала билгич, колунан көөрү төгүлгөн ууз, сөзгөтөрик, акылы жетик. Аялзат идеялы «Увазир жакшы хан жакшы, аял жакшы эр жакшы» дегендөй ақылмандуулугу менен Манасты Манас кылган Каныкей болгон. Баарыбызга маалым болгон кайраттуу, намыскөй, ақылман энелерибиздин бири, эл башкарыйп, журт башкарыйп, алардын түйшүгүн мойнуна алган Курманжан датка энебизди айттай кетсек болобу.

Кыйынчылык башка түшкөн мезгилде дагы өзүлөрүнүн ак эмгеги менен кайраттуулугу, эмгекке болгон сүйүссү менен башка түшкөн кыйынчылыктарды жеңе билишкен. Ошол кездеги белсемдүү кыздар: Зууракан Кайназарова, Керимбубу Шопокова ж.б. аты аталбай калган кыздарыбыздын тизмеси түгөнбөйт. Булар машак терип, кетмен чаап суу сугарыйп, үйдүн да, талаанын да, баланын да түйшүгүн көтөрүп, эли-жери үчүн кийинки муундарга үлгү болуп келишкен. Азыркы кезде дагы буларга окшогон атагы чыккан эжелерибизден көп эле десем жаңылышпайм. Мисалы, Майрам Акаева, Чолпон Баекова, Роза Отунбаева, Замира Акбагышова ж.б. булардын да элге тийгизген эмгектери зор.

Илгерки ата-бабаларыбыз салтты катуу кармагандыктанбы, кыздары тике карап сүйлөбөгөн, кериле кымыз куюп, жайллоонун көркүн ачып, тоо гулундөй буралыш өсүп, ак куудай назик, сулуу келбети менен көргөн адамды өзүнө тартып келген. Азыркы кезде буга окшогон кыздарыбыздан көп эле десем болот. «Бир карын майды бир кумалак чириттө» дегендөй, арабызда анча-мынча тартипсиз кыздарыбыз да бар. Азыркы заманга байланыштуу жумушсуздуктан, акча табуунун амалын издеген, өз денесин өзү акчага алмаштырган, үйүндө бир сыйндырым наны жок оттурup, тамеки тарткан кыздарыбыздан да арабызда бар. «Кыз» деген атка татыктуу боло албагандан кийин, жер үстүндө тириү жан катары журбөй эле койсо болот. «Эжени көрүп, сиңди өсөт, аганы көрүп, ини өсөт» - деп бекеринен айттаса керек. Буларды көргөн кийинки жаш өспүрүм-дөрүбүздүн келечегине эч кимдин көзү жетпейт. Бул - заман бузулгандыктанбы, же кыздарыбыз бузулгандыктанбы? Заман бузулган учурда дагы мындай жаман жоруктарга жол бербешибиз керек.

«Кыз адеби кымбат, уул адеби урмат» - дегендөй өз адебибизди, ыйманыбызды, «кыз» деген атыбызды тоо суусундай таза сактап, кийинки муундарга үлгү болобуз деген оюм бар.

A.АРЗЫМАТОВА. «Тогуз-Торо» районунун
«Чет-Булак» орто мектебишин окуучусу.

«АДАМГА ЭКИ НЕРСЕ КЕРЕК ДЕГИ: БИРИ-ТИЛ, БИРИ-ДИЛИҢ ЖУРӨКТӨГҮ»

(Тилдин жсана дилдин тазалығы жөнүндө ой-толгоо)

Эне тилсиз укмак белем «Манасты»,

Эне тилсиз укмак белем санатты.

Эне тил!

Кандай жөнөкей, кандай терен, кандай улуу сез! Дал ушул сез ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, сезимибизди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. Эне тилин коргоо үчүн илгери «Манас» бабабыз жоого аттанган. Ар бир доордун, ар бир кылымдын, мезгилдин эр-азаматтары эли-жери, эне тили үчүн жан аяшкан эмес. Биз дагы эне тилибизди унұтпайлыш. Себеби дал ушул тилде бешикте жатып, энебиздин алдей ырын укканбыз, «апа» деген биринчи сөзүбүздү айтканбыз, мектеп босогосун аттап, «А» тамгасын үйрөнгөнбүз. Бирок ушул эне тилибизди барктай албай, аны дат баскан ийнедей кылыш, кәэ бир кыргыз адамдары тилин унугтуп бараткансыйт. Мына ушундан-улам мени көп ойлонткон нерсе — кыргыз тилинин эртени, тагдыры. Дүйнөдө сидогон, жүздөгөн улуттардын тилдери унугтулууга дуушар болгону турат. Эгер алардын эне тили унугулса, анда алардын коломтосунун оту өчкөнү өчкөн. Унугтулган тилди эч ким, эч качан эч нерсе менен кайтара албайт.

Биздин мамлекетибизде «Кыргыз Республикасынын Мамлекет-тик тили жөнүндөгү» мыйзамы 1989-жылы 23-сентябрда кабыл алынган эле. Жакында бул мыйзамдын он жылдығы белгиленді. Ал күнгө карата жер-жерлерде акыркы жылдары даярдыктар көрүлүп жаткан. Ушундай даярдыктарга - Улуттук телерадиокорпорациясы тарабынан тартылган көптөгөн кечелер, сыйактар өткөрүлгөн жана дагы өткөруле бермекчи. Бирок бул көрсөтүүлөрдү толук канаттан-дырарлык деп эсептөөдөн алысмын. Ошол көрсөтүүлөрдү көрүүчүлөргө ырахат тартуулап, дили-дити менен далалат кылыш, үйрөнүүтө умтууландай кылыш өткөрүү керек. Аны үчүн кыргыз тилинин улуулугун жана тазалығын даңазалаган ырларды, сөздөрдү макал-ылакаптарды тартуулаш керек го деп ойлойм.

Кыргыз эли уул-кыздарына ысымдарды куюуда, ал ысымдын маанисine көп көнүл бурушар эле да. Мисал: Арууке, Аруу - таза-лык, сулуулук дегенди түшүндүрөт. Азыркы учурда кыргыздар өздөрүнүн атын кыскартып орусчалап Айчүрөкту - Аня, Аседди -Ася, Алтынайды - Айка дешет. Мунун эмне кызыкчылыгы, эмне таңсыгы бар. Иван эч качан «Мен Имашмын» дебейт. А эмне учун Имаш Иван болушу керек. Же мууну менен биз өзүбүздүн жетишкендигибизди көрсөтөлүү деп жатабызы? Мүмкүн, бул биздин манкурттугубуз болуп жүрбөсүн? Күнделүк

турмушубуздан өзүбүз көрүп, күбө болуп жүргөндөй, беш уландын башы бириккен жерде бешөө тәң болбосо да, төртөө сөзсүз орусча тилде сүйлөшкөн «азаматтар». Балким, алар орусча, же башка тилде сүйлөө - «маданияттуулуктун белгиси» деп түшүнүшөр. Туура, тил билүү — адамдын интеллектуалдык деңгээлиниң кабарлайт. Кыргыз менен накта кыргызча, орус менен таза орусча, өзбек менен өзбекче, Европа элдери менен англischе сүйлөй билүүгө не жетсин! Бирок эне тил ар убак биринчи орунга коюларын жана анын ыйыктыгын унупашыбыз керек. Азыркы жаштар гана эмес, чоң эле кишилер да тилибизди барк албай кетишкен сыйктуу. «Улуу көч кайда баштаса, кийинки көч анын жолун улайт», — дегендөй алардын таалимин алган жаштар да, «киргиз» болуп баратышпайбы.

Илгерки эки адам көрушкөндө биринчи ата-тегин сураштырып, таанышчу экен. Азыр деле, кээ бир элет айылдарында ушундай жак-шы агад бар. Ал эми шаар көчөлөрүндө жаштарга же улгайып деле калган кишиге кайрылып, жети атасын сурап көрсөнүз, ал сизге тигиле карап күлүп, сизди соо эмес деп ойлоп, мазактап басып кетиши ыктымал. Натыйжада, сопсоо эле туруп, бир нерсеси жетишпеген болуп чыга келесиз. Анткени элибиздин психологиясы соңку жылдардын ичинде ушундайча калыптанып калган. Азыр эч кимдин, айрыкча шаардыктардын ататеги менен иши жок. Бул болсо өзүбүздүн улуттук маданиятыбыздын канчалык төмөндөп кеткенин керсөтөт. Анткени жети атасын билүү менен, кыргыз эли канынын, дилинин, тилинин тазалыгын да сактоону көздешкөн. Маданияттын башка дагы аспектитери: салт, дин, социалдык абал жөнүндө бул жерде сез кылуунун муктаждыгы жок. Эгер буларды да сез кыла турган болсок, анда элибиздин, биринчи кезекте, өзүбүздүн маданиятыбыздын деңгээли канчалык төмөндөп кеткенин дагы ачыгыраак көрүүгө болот эле. Башка улуттардын тилин билүү менен, өз эне тишбизди унупашыбыз керек. Эне сүтүн кандай ыйык тутсак, эне тилин да дал ошондой тутушубуз зарыл. Бекеринен:

Эне деген улуу болот Күндөн да!

Эне сүтүн Эне тилге синген да!» - деген сөз эл арасында тараган эмес. Адамдын жашоосу учүн аба менен суу кандай керек болсо, улут учүн тил менен дил да ошончолук керек. Мусулмандар күнөө кылса, Кудай алдында өздөрүн күнөөлүү болдум дешет экен, эгер биз тилибизди унугсак, анда биз бүтүндөй улут жана анын келечеги алдында күнөөлүү болобуз. Ошондой эле, улут болуудан калабыз. Анткени тил болбосо, улут болбой, руху жок калк болуп калуу коркунучу биздин босогобузда турган жокпу? Мына ушуну унуптайлы?

Кыргыз тили - кызыл туусу элимдин,
Кыргыз тили - сулуулугу жеримдин.
Тил болбосо, эл жоголот дегендей,
Кыргыз тилин ыйык тутуп келемин.
Кел курдаштар! Эне тилин сактайлы
Элибизди кадырлайлыш барктайлы...

*H. САДЫКОВА. Токмок шаары,
№5 мектептин окуучусу.*

ӨРНӨКТҮҮ КАРЫЯЛАР БОЛСО, ӨНӨРЛҮҮ ЖАШТАР Да БОЛОТ

(Ой жүгүрттүү-дил баяны)

Манас атабыз убагында тегерегине өз заманынын бийик өнөрлүү, ақылман Бакай, Кошой сыйктуу кадырман карыяларды топтогон. Алардын ақылы, күчү, кайраты менен ар дайым женишке жетишкен.

Биздин бүгүнкү заманбыздын алдыңкы илимдүү-билимдүү, өнөрлүү ақылман-кенешчи Бакайы — Чыңгыз Айтматов атабыз дейт элем. «Карысы бардын ырысы бар» дегендей, мыңдай улуу адамбыздын асыл сөздөрүн, эмгегин даңктаал, биз ага бийик урмат менен баш ийип, таазим кылабыз. Өзүнүн жашоо курагынын аралыгында Чыңгыз атабыз дүйнөнү дүнгүрөткөн чыгармачылык эмгеги менен биздин кылымдын татыктуу карыяларынын бири. Анын залкар таланты, өз элине жасаган бараандуу иши жана тенденши жок эбегейсиз чыгармачылыгы кыргыз калкы үчүн баарынан кымбат жана ыйык.

Шекер айылынан ааламга сыйылыш чыккан жол бүгүн Ч. Айтматовду жер жүзүнө таанытып, дүйнө эли ага суктанышууда. Улуу жазуучубуз кайталантыс чыгармалары менен кыргыз адабиятын дүйнөлүк даражага алып чыкты. Анын улуу идеялары адамзат рухун, маданиятын байыгты. Чыңгыз атабыз — дүйнөлүк денгээлдеги классик сөз сүрөткери катары калк үчүн күйүп-жангап, аалам тагдырын алдын ала айта билген, көптү көргөн, терен ойлуу улукман карыя.

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы ажайыш каармандары Сейде, Жамийла, Толгонай, Танабай, Дүйшөн, Эдигей, Казангап, Асель, Ильяс, Момун жана башкалар өз көз караштары бар, өзгөчө бир дүйнөлөр.

Алсак, «Биринчи мугалимдеги» кыргыз жаштары илимдин, маданияттын баштапкы жолуна салган, алардын келечекте билимдүү болушун эңсө менен, өз бактысын да кыйып жиберүүдөн кайра тартпаган Дүйшөндүн образы эле повесттин канчалык бийик денгээлин аныктайт.

Дүйшөн өз учурунда талыкпай эмгектенип, элдин келечегине кам көрүп, чыгарманың акырында айылындагы, биз жүрөгүбүз менен урматтаган кадырман карыялардын бири болуп калган. Ал эми «Саманчының жолундагы» Толгонайдын тағдырынан согуш мезгилиндеги азаптуу, азалуу күндөрдү башынан өткөргөн, кайраттуу, эмгекчи, мээрман карыя-эненин элесин көрөбүз. «Ак кеме» повестиндеги Момун жалтаң, коркок болгону менен, аны эмгекти сүйгөн, боорукер карыя катары тааныйбыз. Момун карыянын жетегинде жүргөн, жан дүйнөсү ақактай таза Баланын образы ыймандуулукка чакырса, «Эрте келген турналарда» Султанмураттын согуш мезгилиндеги турмуштун ачуу-таттуусун сese башташын, өзүнөн улуулардын жолун жолдоп, алардын атын өчүрбөй ата салтын татыктуу улантуу проблемасынын чечилиши тарбиялык чоң мүнөзде берилген.

Сары-Өзөктөгү какыраган чөлдө «кылым карытар бир күнгө тете» окуянын жүрүшү, өмүрүнүн акырына чейин чаалыкпастан иш жүргүзгөн кайратман кары Казангап менен Бороондуу Едигейдин, ыйык Найман-Эненин трагедиялуу тағдырлары эмне деген зор рухий күчкө эгедер. Же болбосо, «Саманчының жолундагы» атасы Субанкулдун өчүн душмандан алмакка өз эрки менен өлүмгө аттанган уулу Жайнак, «Дениз бойлой жорткон Ала Дөбөт» повестиндеги зор рухий күчтүн ээси Орган карыя жана асыл ата - Эмрайндардын жолун татыктуу улай турган наристе Кириск, биз үчүн жашообуздум жол ачар үлгү образдары десем жанышпаймын.

«Баарын айтпай бирин айт» дегендөй, «Атадан калган түяк» ангемесиндеги эле Абалбекти алалычы. Бечара Абалбек атасынын бар-жогун билбей жүрбөдү беле. Бир күнү кечте кыркынчыларга келип койгон кинодогу баатырдык менен курман болгон каарман солдат балага «ата» болуп калусу куру-бекеринен айтылып отурган сөз эмес. Ойлонуп көрөлучүү, мындай кырдаалда «Бетме-беттеги» качын Ысмайылды Абалбек «ата» деп айттар беле?! Жок, айтмак эмес!

Мына ушундай турмуштан алынган Чыңгыз Айтматовдун чыныгы каармандары дүйнөнүн жаныртса, ал эми дүйнө аларды жаңыртып, кылымдан-кылымга келечек муундар үчүн, биз үчүн тарыхый, маданий үлгүдөгү эч жазылып бүтпөс улуу адамдар!

Бүгүнкү күндөгү биз окуп-үйрөнүп жаткан осуяттарга айкөл Манас атабыздын бүткүл өмүрү арналса, анын улуу идеяларын улантуучулардын бирден бири, бизге аны таянтын, аң-сезимишибизге, турмушбузуга жеткирген XX кылымдын ардактуу кадырман адамы Ч. Айтматов болуп калды. Ошондуктан биз да Чыңгыз атабыздын рухий маяктарын шам кылып, акыл-насыяттарын ишибизде колдонуп, татыктуу жашоо максатын көздөп, анын чыгармаларын, андагы образдарды үлгү кылып, берилүү менен окуп жатабыз. Азыркы коомубузда Чыңгыз атабыздай өрнектүү карыялар көп болсо, алардын жолун жолдогон өнөрлүү жаштар да абдан арбын болот деген ойдомун.

Чыңгыздай карыя аталар көп болсун!
Дүйнөдө Чыңгыз атадай карыялардын даңазасын тээ бийиккө көтерөлү!

C. АБДРАКМАНОВА. «Ысык-Көл» району,
«Бактуу-Долоноту» орто мектебинин
10-классынын окуучусу.

«ЖЫЛЫП БАСАР БУТУ ЖОК ЖЫЛАН БАЙКУШ КАНТТИ ЭКЕН?..»

(Кыргыз адабиятындагы экологиялык
проблемалардын чагылдырылышы)

«Турмушта бар көп парыз
Бириңчиси эрте тур,
Таң кабарын тыңдал бил,
Экинчиси тазалык,
Жашоо берген өмүргө,
Муздак суудан жутмактык.
Үчүнчүсү ыйман күт,
Жан-жаныбар макулук
Сенден күтсүн бир үмүт».

(Элдики)

Мына, адамзат жыйырманчы кылымды аяктап, жаңы кылымга аяк таштап отурат. Ушул мезгил ичинде дүйнө элдери бир топ глобалдуу проблемаларга дуушар болду. Мындан аркы социалдык өнүгүү, цивилизациянын тағдыры мына ушул проблемаларды чечүүгө көз каранды. Дүйнөлүк проблемалардын катарына экологиялык кризис да кирет. Адамдардын иш-аракети, илимий-техникалык революциянын өнүгүшү жаратылышка терс таасирин тийгизип, жер жузүндөгү экологиялык тең салмактын бузулушуна алыш келди.

Акыркы он жылдыкта планетаны булгоо өсүп кетти. Жерге кычкыл-тек берген токой аянтары кескин түрдө азайып, жер кыртышы бузулуп, дүйнөлүк океандар булганууда. Зор нефти тактары окендагы тиричиликти өлтүрүп жок кылат, демек, өлүк океан - бул өлүк планета дегендикке жатат. Ошондой эле дүйнөлүк улуу көлдөр менен дарыялар да абдан булганган. Азыркы мезгилде адистердин изилдөөсү боюнча рак жана башка бардык оорулардын сексен пайызы таза эмес суудан, абдан улам пайда болгондугу далилденди. Чернобылдагы АЭСтин жарылышы да канчалык коркунучтуу экендин көрсөттү.

Айланага көз жүгүртсөк, шаарлардагы өсүмдүктөр жыты буркураган таза аба жок болуп, дарыялар сасык сууларга айланууда, бардык жерлерде акыр-чикир үймөктөрү, жол жээгиндеги үйлөрдүн жанында, балдар ойноочу жерлерде, базарларда таштандылар үйүлүп жатат. Мунун кесепетинен ар кандай жүгүштуу оорулар көбөйүүдө.

Көпчүлүк адамдар чынында, өзгөчө биз, жаштар, жаратылыштын кандайча булгануусун жана анын ақырындап жок болуусун, аны сактап калуу жолдорун билбейбиз. Ошондуктан, бизге өткөн жылы атайын орто мектептерде тогузунчу, он биринчи калсстар үчүн кабыл алынган экология боюнча программа бекеринен эмес.

Карт тарыхка кайрылсак, башка бардык түрк элдери сыйктуу эле, кыргыздар да эзелтен табигат менен таттуу, жаратылыш менен жан шерик жашоо гана адамзатты сактап калуунун бирден бир жолу экендигин түшүнүп, улам кийинки муунга осуят катары калтырып келген. Табиятка ыксыз кол салып жиберүүдөн ақыркы трагедия экендиги «Кожожаш», «Карагул ботом» сыйктуу элдик көркөм чыгармаларда кылдат чагылдырылган.

Адабият - элдин турмушунун күзгүсү. Ошондуктан турмуштагы болуп жаткан нерселердин, окуялардын бардыгы чагылдырылат. Айрыкча, глобалдуу проблемалар - адабий чыгармалардын негизги тема-тикасынан. Мындай чыгармалар оз убагында көркөм, элестүү чагылдырылган, кептүн кызыгуусунан көөнөрбөс эмгек болуп кала берет. Чынгыз Айтматов өзүнүн жакынкы Европадагы жолугушууларында: «Силер экология жөнүндө азыр айтып жатасынар. Биздин түрк дүйнөсүндө мындан миң жыл мурда айтылып келген», - деп белгилеген.

Экологиялык проблемалар кыргыз адабиятында байыртадан эле козголуп келүүдө. Буга элдик эпос «Кожожаш» мисал боло алат. Эпосто Кожожаш мергендин образы аркылуу адам менен жаратылыштын ортосундагы мамилени көрсөтөт, же Кожожаш мерген өзүнүн колу менен кылганын мойну менен тартты - аскада камалып, сөөгү көмүлбөй, карга-кузунга жем болду.

Таң каласыз, бул го чыгармадагы окуя эле, мындан беш-алты жыл мурда Чүй өрөөнүндө жашаган бир мергенчи жигит, Кожожаштын тагдырын так ошондой кылып бүтүнкү күндө кайталагандыгын газетага жарыялап чыкпадыбы? Демек, жаратылышка ырайымсыз мамиле жасалса, ал да ага ошондой жооп кайтарат тура.

Кыргыз жазма адабиятында экологиялык проблемаларды эң көп козгогон, ошол аркылуу далайды таң калтырган бул — Ч. Айтматов. Тагыраак айтканда, жазуучунун «Ак кеме» повести жана «Кыямат» романы. Алсак, «Ак кеме» Бугу Эне жөнүндөгү уламыш аркылуу эле өткөндө адамдар жаратылышка кандай мамиледе болуп калышты дегендей тымызызын сырдуу үн угулат, жомок бүтүнкү күндө да кызмат кылып жатат. Повесттин негизги идеясын топтогон талуу жер, мына ушунда деп

ойлойм. Бул жөнүндө жазуучу повесттин жазылыш тарыхын эскерүүдө төмөнкүчө айтат: «Соң-Көлден келе жатып, кокусунан бугу аткандарга жолугуп, анан көңүлүм катуу чөгүп, ушул чыгарманын түпкү түйүлдүгү пайда болду».

Чынында эле адам баласы кандай жырткыч? Ойлоп көргүлөчү, кандай адам энеге кол салат? Албетте, жырткыч адам. Ал ким? Ал «Чөпту кор кармаса, көзгө зыян» экендигин капарга албаган, адам менен жаратылыштын ортосундагы байланышты, ыйык сезимди сезе билбекен Орозкул. Ошон учун, ал Бугу Эненин тукумун аттырган. Жомоктогу Майрык-Чаар-Жезкемпирдин: «Булар деген адам баласы, чоңоюп алыш, өзүндүн бутучаларына кол салат», - деген кебинин акыры туура чыкты. Бугу Эненин тукумдарына кол салышты, жок кылышты...

Менин оюмча, Орозкулдун тукумун улар, түяксиз калышы жаратылыштан алган жообу.

Азыркы учурда мындай Орозкулдар, бекерпоз, жаратылышка зыян келтирген Сейдакматтар толуп жатат. Ошондуктан, жазуучу бир чака «Сакадай бою сары алтын» повести аркылуу окуучулардын табиятты сүйө жана коргой билүү сезимдерин ойготту. Муну ал Баланын образы аркылуу берди, же Мүйүздүү Бугу Энени өз энесиндей көргөн бала бутуларды аткан күнү намысына, кыйналганина чыдабай, өзүнүн балык болуп сүзө албасын билсе да, Ак кемеге аппак, таза наристе бойдан балык болуп сүзүп кетти. Ал мындай жамандыктарды көргүсү келбеди...

Танабайдын, Едигейдин, «Ак кемедеги» баланын тагдыры... Мына билинбестен акырындап отуруп кичинекей трагедиялар өсүп, жеткен чегине --- жаратылыш трагедиясына алыш келди. Бул чыгармалар окулгандан кийин, сөзсүз, ар бир окурмандарга адам баласы менен жаратылыштын ортосундагы эң назик, ыйык байланыштын бар экендигин, ага акылмандык, камкордук менен мамиле жасоо керектитин аргасыздан мойнунда алдырат. Демек, экологияны коргоодо адабияттын да таасири тоң, салымы зор.

Азыркы ырдалып жүргөн «Өрүк комуз» ыры да жаратылыш өзүнө жасалган мамиле үчүн көз өткөнчө сыйзап жүргөндөй өч алган.

Биз, адамдар, ата-бабаларыбыздын калган түгөнгүс жаратылыш байлыгын бизге чейин кандай сактап келсе, ошол бойдан көздүн карегиндей сактап, кийинки муундарга тартуулоо — ар бирибиздин ыйык милдетибиз.

Кыргыз элинин бермети болгон Ысык-Көлдүн бүтүнкү абалы, байлыгы болгон жаңгак токойлору кечикирилгис өзгөчө камкордукту талап кылат, себеби алар биздин байлыгыбыз, сыймыгыбыз болуп саналат.

Бүтүнкү күндөгү экологиялык абалга өзгөчө баа берип, ар бир адам келечекте жашоо үчүн салым кошпосок, анда эртеңки муундардын келечеги, тагдыры эмне болот? «Боору жерге жабышкан, Баса албаган балчактап Бака байкуш кантти экен? Боорунда буту жок, Жылан байкуш кантти

екен? Кийими жок жылаңаң болсо, Тебетей жок жылаңбаш болсо, Көзүнөн жашы мончоктоп ағып жүргөндүр, Жетим байкүш кантти экен?

Кумурскадан баштап, адам баласына чейин жайлуу жерди, бейкүттүктүү издеген Асанкайгыдай бардыгыбыз жаратылышка туура, боорукерлик менен кылдат мамиле жасайлычы, замандаштар!

С. АНДАКУЛОВА. Жалал-Абад шаарындагы
М 9 орто мектептин 11 «в» классынын окуучусу.

А. ОСМОНОВДУН ПОЭМАЛАРЫНЫН КӨРКӨМ- ЭСТЕТИКАЛЫК МАЗМУНУ ЖАНА АНДАГЫ ФОЛЬКЛОРДУК САЛТТАР

Алыкулдун чыгармаларынын узак жашай турган кубаттуулугун анын поэмалары эң сонун далилдей алат. Чынында ақындын поэмалары кыргыз поэзиясындагы кыска, бирок мазмундуу, идеялуу, көркем чеберчилиги бийик жазылган чыгармалардын мыкты үлгүлөрүнөн болуп калды. Муну анын поэзиясын изилдеген илимпоздор, жалпы эле адабий коомчулук туура баалап келе жатат.

Ақын Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде жана согуштан кийин көптөгөн поэмаларды жараткан. Алсак «Менин энем», «Күлүйпа», «Майдын туну», «Ким болду экен?», «Махабат», «Өлүп тирилгендөр», «Эшик-кандын тереги», «Женишбек» поэмалары. Бул поэмалардын ар бири кыргыз поэзиясында поэма жанрына белгилүү жаңылыктарды ала келди. Алыкул поэмаларында турмуштун кадимки адам элес албаган кырларын чыгарманын уоткусу катары алып, аны ақындык чеберчиликтин күчү менен көркөмдөгөн.

Согуш кимдин ким экендин тез эле тааныштып, жаман-жакшыны заматта ылгап, алаканга салып тургандыгын ақын поэмаларында окурманга жеткиликтүү ачып бере алды. Мурда тынч, бейпил учурларда билинбей, ичте тымып жаткан сапаттар бат эле сыртка чыга келди. Анткени согуштун татаал кырдаалы эч нерсенин жай жатышын, жай өнүгүшүн күтүп турбайт эле. Алыкулдун «Ким болду экен?» поэмасындагы Сонун менен Бактыбек согушка чейин айыл-ападагыларга анча тааныш эмес адамдар катары саналып келген: Сонундун күлбөгөн мунөзүнө байланыштуу Күлбөс деп, Бакты-бекти кой оозунан чеп албаган момундугуна байланыштуу Баркалбас деп аташып, өз аттары унтуулуп кеткен. Баркалбас Күлбөстү жактырып, сөз айтканда ал: «Сен эмес, сельсоветке жок деп койдум» - деп, күйбөгөн жерин күл кылган. Эгерде турмуш агымы мурдагысындай бир калыпта жылып, бейпил күндөр бир калыпта улана берсе, балким, Күлбөс менен Баркалбас да ошол билинбекен бойдан дүйнөдөн етүп кетишет беле? Согушка кеткен Баркалбас адам

суктана турган эрдиктерди жасады, тылдагы Күлбөс ишкөр чыгыш, майданга мыкты жардам бере баштады. Күлбөс кыз «Баатырдын баатырына» деп чекесине саймалап жазған жоолукту:

Суранам менин ушул сыйлыгымды,
Баатырдын чын азамат баатыры алсын.
Эгерде жүрөгүнө ылайык келсе,
Болочок өмүр оту бирге жансын, -

деген аягында өз адреси бар катын кошо салып жиберди. Буйрук экен, Күлбестүн ошол белеги баатырдын баатыры Баркалбаска ти-йип, Күлбөс бир жагынан убадасынын етөсүнө чыкты, экинчи жагынан, Баркалбас - Бактыбектин мурдагысынан өзгөрүп, мыкты жигит болгонуна даана көзү жетип, жактырып да калды. Поэмада автор сүйүүнүн тазалыгын, туруктуулугун даңазалаган.

Алыкул өз поэмаларында эл арасындагы фольклордук салттарды кенири чагылдырат. Мисал катары, «Махабат» поэмасын алып көрөлү. Чындыгында, поэманин аяты жомоктогудай бүтөт. Бул сөзүм менен акындын жомок жазды дегендөн алысмын. Чыгарманын аягында Касымга бут бүтүп, Күлшайыга көз бүтүп, бактылуу жашап калгандыгы жөнүндө айтылат. Бул татаал көрүнүш чыныгы махабаттын күчү менен гана болду деп айтууга болот.

Карындаш, - деди жигит, - андан алгын, махабат мына ушун-дайысык жалын. Мен сүйдүм Мекенимди, Ата Журтту, ошого бердим сүйүү, ыйык каным!

Кыз айтты: Касым курдаш, андан алгын
Махабат мына ушундай ысык жалын.
Мен сүйдүм, сени сүйдүм, таза сүйдүм
Сүйүүнүн сага бердим ынак канын!

Бул чыгармада акын фольклордук ыкманы жогорку деңгээлде чеберчилик менен пайдаланган.

Алыкулдин «Женишбек» поэмасында, манызында, түбүндө көп маанилер жаткан улуу поэма. Поэманин акындын жалпы акындык өнөрүнүн да барып жеткен чокусу деп айтууга болот. Алыкулдин бул поэмасында адамдын карама-каршылыктуу ички дүйнөсүн ачуу, көп кырдуу мунөз түзүү жана аны мазмундуу, терен философиялык ой менен жабдуу башкы өзгөчөлүк болуп эсептелинет:

Дүйнө - өмүр, уул бердин, бала бердин,
Дүйнө - өмүр, алоолонуп жана бердин.
Неге сен алыс кеткен сапарындан,
Ээриң жок, жайдакталып кайра келдин?

Бул деталь кээ бирөөлөр айтып жүргөндөй, анчейин гана фольклордук цитата эмес, бул - поэманин көркөмдүк түзүлүшүнүн философиялык мазмунунан бир үзүм. Ушул төрт сап ырдын өзү эле поэманин өзөгүн түзөт. Анткени ушул саптар менен эле Женишбектин жарык

дүйнөгө келгендигин, чоңоюп эр жеткен соң майданга аттанып, анда жаш өмүрдүн кыйылгандыгынан маалымат алабыз. Поэманнын ушул жерин «Сынган кылыч» романындагы Темирдин атынын жайдакталып келиши менен салыштырууга болот. Минтип сүрөттөөнүн өзү эле кыргыз элиниң салтынан кабар берет. Алар туз эле, «өлдү», «көз жумду» деп айта салбай, аянычтуу тур менен билдирген. Ушундайча сүрөттөө менен Алыкул Осмонов чеберчиликтин күчүн сездире алган.

«Эшимкандын тереги» поэмасынын сюжетин акын абдан кызыктуу кылыш түзгөн. Реалдуу турмушта болбой турган окуяларды кыялдан чыгарыш, көнүлгө ыната турган формага тушүрүлгөн. Ушун-дан эле акындын өткүр, акылдуу, олуттуу экендигин сезебиз. Чыгармадагы терек жөнөкөй терек эмес, «сыйкырдуу» терек. Жамандык, жакшылыктын боло тургандыгын алдын ала билдириген анык касиети, жалбырактарынын саргая башташы, теректен кандын чачырап кетиши - мунун баары укмуштуу көрүнүш. Жакшылап байкасак, поэманнын түпкүрүндө көркөм-эстетикалык мазмун жатат. Чыгарманын максаты турмушта ордун таба албаган, адамкерчиликсиз, ак эмгеги менен күн көрбөгөн адамдарды тарбиялоо болуп эсептелинет. Терс каармандар - Шорук менен Калмат биреенүн багып өстүргөн терегин уурдоону ойлошот. Эшимканды калп жеринен «өлдү» деп, терегин кыймакчы болгондо теректиң кыйылбай коюшунун өзү эле символикалуу. Аягында эки шумпайды терекке байлап салса, алардын дилиндеги бардык арамдыктарын теректин жутуп алышына ишенбей кетесин...

Жыйынтыктап айтканда, «Эшимкандын тереги» поэмасы - фольклордук жанрдын көркөмдөлгөн, жогорку чеберчиликте ачылган мазмундуу тиби.

Ойлор анда, ойлорунда ал өзү,
Жашап жүрдү, күнүрт эле мүнөзү.
Жар күтпөдү, дос-тууган да күтпөдү
Ырга айланып, билген бардык дүйнөсү.
Кайран акын, кайран агам-көсөмүм!
Аз жашадың, бирок көптү өткөрдүн.
Бүлбүлдөгөн чырак болсо өмүрүн,
Билип жүрдүң, билигинин очерүн...
Ой артынан келип жатса ой улам,
Сен түтәлбай аны жазбай коюудан.
Ооруп жатып: «Сен ооруба, Ата Журт!»
Деген бир сез кетпей койду оюндан.
Кайран акын, кайран ага-көсөмүм!
Өттүң эрте бол дүйнөдөн өтөрүн...
А болбосо, «боз ат минген отуздун»

Минбейт беле, андан бері неченин.
Өзү айткандай, жатып калбай көрүндө,
Туруп кетип, жүрт көзүне көрүнөө,
Азыр ана, ақындардың пири окшоп,
Ал олтурат, қыргыз ырдын төрүндө.

Г. ТАШБОЛОТОВА. *Ош шаары,*
У. Салиева атындағы орто мектептін
11 «в» классының окуучусу.

АБИЙИР СОТУНА ТҮБӨЛҮК ЖООПКО ТАРТЫЛГАН

(Т.Абдумомуновдун «Абийир кечирбейт» пьесасындағы Нурдин ким?)

«Өзүңө ишен, жолдошуңа ишен, бирок бирөөнүн азгыруусуна
алданып, өз турмушуңду бузба».

Белгилүү драматург Токтоболот Абдумомуновдун «Абийир кечирбейт» пьесасы 1960-жылдардагы қыргыз драматургиясындағы адамдардың психологиясын иликтөө арқылуу образ жаратуу жана турмуштук конфликттерди, проблемаларды чечүү ишинин бекемдөле баштаганын ачык-айын көрсөткөн чыгарма болуп калды.

«Абийир кечирбейт» драмасындағы башкы каарман Нурдин сүйүү жана достукту терең түшүнө албагандыктан, өз келечегине, өз тагдырына өзү чыккынчылык кылат. Мына ушул Нурдиндин образы арқылуу драматург адамдың ички дүйнөсүн ар тараңтан иликтөөгө болот.

Окуя Нурдин өзүнүн таза сүйүүсү менен чыныгы досуна чыккынчылык жасап, ақыры түрмөгө да түшүп, андан кайра бошонуп чыгып келе жатканда, жолоочу карыяга жолугуп, ага өз башынан өткөргөн оор окуяларын айтып берип жаткан учурдан башталат.

Драманың қыскача мазмуну төмөнкүдөй: Нурдин менен Шайыргүл - бириңи бири жактырып сүйүшкөн жаштар. Шайыргүлдүн атасы профессор Сулайманов медицина илиминдеги таанымал окумуштуу, ал эми Нурдин, Масадык, Нияз анын студенттери, шакирттери.

Масадык менен Нурдин - ынак достор, ал эми Нияз болсо, Нурдиндин жакын тууганы. Нурдин менен Масадык аракетчил, жендөмдүү, таланттуу студенттер эле. Алар чыныгы мээнети, аракети арқылуу профессор Сулаймановдун шакирттери болгулары келсе, амалкей Нияз карөзгөйлүк менен мансапка жетүүнү максат кылыш коёт. Себеби ары билимдүү, ары таланттуу Нурдин Шайыргүлгө үйлөнсө, профессордун

күйөө баласы катары да, өзүнүн жөндөм, шык, таланты аркылуу да максатына жетет. Масадыктын таланттуулугун Сулайманов ансыз деле жогору баалайт, ал эми мен бул экөөнүн катарында санга кошулбай четте калат экенмин деп, илимдеги алсыздыгын билген Нияз эки доступ келечигине Шайыргул аркылуу бут тосуу керек деген чечимге келип, акыры ал оюн ишке ашырат.

Нурдиндин досу Масадыкка Шайыргул туулган күнүнө белек кылыш портсигар берет. Ал портсигарда мындай каалоо жазылган: «Нурдиндин өмүрлөш досуна, Нурдиндин болочоктоту өмүрлөш айымынан». Кара ниет Нияз ушул белек портсигарды Сейит деген шофёр аркылуу уурдатып алып, дал ошоп езүндөй болгон портсигарды сатып алып, ага темөнкүдей мазмундагы күттүктөө жаздырат: «Жаным Масадык! Туулган күнүн менен чын жүрөктөн күттүктаймын. Менин сүйүүм күн нурундај жылынтыш, жоогазындај кубантыш турсун. Экөөбүз таалайтуу болобуз... Сенин Шайыргулун!»

Нияз өзү жаздырган портсигарды Нурдин менен Шайыргулдуң тою болор күнү Нурдинге бердирет. Анын тактыгына жетпей, ачууга жендирген Нурдин Масадыкты машине менен койдуруп, үч жылга түрмөгө кесилет, Масадыктын буту сынат.

Шайыргул алгачкы сүйүсүнөн ажырайт. Нурдиндин жоругуна түшүнө албайт. Шайыргул жетик, маданияттуу, түшүнүктүү Омор аттуу мугалим жигитке турмушка чыгат. Эркек балалуу болушат, атын Нурдин коюшат. Ал эми Масадык болсо бутунан сылтып калат, шаардагы белгилүү хирургдардан болот. Жашоо болсо улана берет. Турмушка, жашоого, достукка, сүйүүгө болгон аруу тилек максаты менен жашап келет. Нурдиндин түшүнбөстүгү жанын кейитет.

Ошентип, ушул окуяларды баштан аяк айтып келип, Нурдин өзүнө өзү өкүм чыгарат жана бул өкүмдү башка кечирсө да, абийир соту кечирбейт деп жыйынтыктайт.

Чынында да, Нияз өндүү карөзгөй, өзүмчүл адамдарды, адамдын жеке турмушуна да, коомдун өнүгүшүнө да келтирген зыяндарын эч ким, эч качан кечирбейт.

Ал эми түпкүлүгүндө таза тазалыкты, аруулукту, чындыкты жашоонун маңызы деп билген Нурдиндин ачууга жөндирип, ызага алдырып, сүйгөн кызынын ишеничин сыйндырып, бардык ишти өзү ойрон кылгандыгын, анын абийири да кечириүүгө тишиш эмес. Нурдин өзүнүн жанылыштыгын түшүнөт, бирок эми баары кеч.

Бир караганда, Шайыргул, Нурдин, Масадыктар өзүмчүл Нияздын ыплас иштеринин курмандыктары болушса да, акыры чындык, акыйкат салтанат курат.

Портсигарды уурдап берген Сейиттин өз абийири азапка салгандыктан, акыры ал чындыкты айттып, Нияздын кандай адам экендин Нурдинге түшүндүрөт. Нурдин жердигинде терс каарман эмес. Ал ак ниет, иштерман, өз ишине дилгир, пейили кенен адам. Ал Шайыргулду

өтө ысык сүйгөндүктөн, анын бекем ишеничин Нияздын терс жоруктары тебелеп, ызасы аны ойлонбогон чеки бүтүмгө алыш келген. Адам турмушу өтө татаал жана көп кырдуу. Баарынан күчтүү, бийик, эң жогорку сот — абийир соту.

Демек, ар бир адам чыныгы достукка, таза сүйүүгө туура, ак дилден, такыба мамиле кылуусу абзел. Чагымчылдык, ушак сүйлөө, бузукулук, калп айтуу, достордун ортосуна ёрт коюу — өтө жийиркенинчтүү. Бир келген өмүрүнде адал эмгек, ак нике, досту андап күтүп, ак дилден мамиле түзүп, жүзүн жарык болгонго эмне жетсин.

Ушакчынын сөзү бузат жолдошту,

Айта берип, жаман-жуман болбосту.

Ушак сөздү уга берсен ич күйөт,

Ажыратыш онай эле чын досту».

Ошондуктан, жаштарга айтарым досту тандап күткүлө. Себеби доступ досу, жолдоштун жолдошу болот да. Кең пейил, ак ниет, адамкерчиликтүү, купуя сырды билгизбеген, сени менен кыйынчылыкта да, жыргалчылыкта да бирге болуп, кайғы, кубанычынды бөлүшө билген адамдардан дос күтүү - эң жакшы.

H. САДЫКОВА. Токмок шаары, № 5-мектеп.

Т. КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫ - БИР ТАРЫХЫЙ ДООРДУН КӨРКӨМ ПОЛОТНОСУ

Т. Касымбековдун адабият майданына кошкон салымы зор. Айрыкча анын «Сынган кылыш» романы авторду окурман журтчулугуна таанымал кылды. Кыргыз эли башынан оор турмуштуу еткөргөн.

Тарыхый роман езүнүн жанрдык табияты боюнча ичине камтый турган мазмунду иргеп алыш, аларды көркөм жалпылоонун торко элегинен еткөрүп, сюжеттик бир өзөккө бириктирип, андан эл мудөөсүн аркалаган идеяны берүү жагынан өтө татаал. Ошондуктан тарыхый роман жазган сүрөткерлердин бардыгынын эле иши онунан чыга бербейт. Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыш» романы 1966-жылы, толук варианты 1971-жылы кыргыз тилинде, 1973-жылы орус тилинде жарык көргөнден баштап, республиканын гана эмес, бүткүл окурмандардын көңүлүн езүнө бурду.

XIX кылымда кыргыз эли кан эзүүдө калганын карт тарых ырастайт. Чыгарма ошол мезгилдеги Кокон бийлиги, так талашуу жөнүндөгү идеяны чагылдырган тарыхый роман.

Окумуштуулардын, тарыхчылардын изилдөөсүнө караганда, Кокон бийлиги каралайым элгө көп азап-тозокторду алыш келген.

Хан ордону уюштуруучу Нарбото алты урууну бириктирип, ынтымактاشтырууну көздөгөн. Бирок бийлик бар жерде өкүм бар, мансап, бийлик талашшу бар эмеспи.

Романда элдин таламын коргогон Бекназар баатыр, тынч жашоону каалаган карапайымдан багарлар, намыс, ордонун ынтыма-гы деп өз кызыкчылыгын көздөгөн, етө митайым Абил бий сыйак-туу каармандар ошол доордун салт-санасын, тарыхын чагылдырган күзгү сыйктуу.

Орус элинин курамына кошуулуга чейин кыргыз эли не деген кайтылуу күндердүн күбөсү болушту.

Чыгарманын башталышында генерал Черняев менен беттешүүдө эле согуш жөнүндө түшүнүгү жок Темир сыйктуу канча бир жигиттер уу коргошундан ажал табышты. Берилип сүйгөн жарларынан, үзүлүп түшкөн ата-энесинен ажырашты. Бекназар кыргыздын камчы болуп бере албасын ошондо эле түшүнду. Ошонун негизинде топ жыйында хан ордонун элчиси менен Абил бийге каршы тура калды. «Орустардын өрт чаккан куралына жылаач төшүбүзду тосуп бере албайбыз!» - деди. Мына элин сүйгөн, элинин келечегин ойлогон чыныгы элдин уулу. Кара таман кембагалдардын сөзүн сүйлөп, тайманбастыгын, курчтукун көрсөткөн Бекназар өзүнө душман ашырды. Эл башы болуп, ишненимге кирип жүргөн, етө сөзмөр, амалкөй Абил бий курч кылычтай Бекназарды уу коргошун ичирип жыкты. Эл Бекназарды ээрчип, ага ыкрап кылып калганын билген Абил бийдин мындан башка амалы жок эле.

Курч кылыч сынды, Кокон ордо кыйрады. Андан кийин кыргыз эли тынч жашап калдыбы? Ыктыярдуу түрдө Россиянын курамына кошуулуу деле абалды ондоп жибербеди. Падыша өкмөтү ар кандай салыктары менен элди оор жакырданууга алып келди.

Мага «Сынаган кылыч» романындагы Бекназардын образы өзгөчө жагат. Себеби ал етө чечкиндүү, кайраттуу, акылдуу. Темир Айзаданы болуп койгон жеринен качырып келгенде, салтта жок ишти жасап, кудасын жолго салса, Темир окко учканда Айзаданын өз тагдырын өзүнө чечтириет. Ал эми Кулкүшини таяк жеп жаткан жеринен ажыратып алып кетиши Абил бийдин ичин сыйздатат.

Дагы бир негизги каарман - Нүзүп. Ал өмүрун Кокон ордонун кайра түптөлүшүнө арнады. Чүй боорунан хан ордонун кызыкчылыгы учун аттаныш чыгып, Алтын бешик уруусунун тукуму Шералини туу тутуп, хан көтөрүп, хан ордону ээлейт. Анын эмгеги канчалык жогору болсо да, ич ара кутумдар Нүзүптүн өлүмүнө себепчи болушат. Көк майсанда намаз окуп жатып, башын кесип алчу желдетти күтүп, ажалды күтүп жатып өзүнө кайрат бериши не деген улуу адамдык касиет. Кандай адам өлүмдү ушинтип тосот болду экен! Тарых барактары Нүзүптүн чыныгы инсан экендигин далилдейт. Мага Нүзүп сыйктуу өжөр, эр көкүрөк, эркүтүү каармандар жагат.

Чыгармада катышкан терс каармандардын көпчүлүгү - турмушта жашап өткөн тарыхый адамдар. Булардын бардыгына жеке кызыкчылык, мансап, байлык үчүн өзүнүн атаандашын гана эмес, бүтүндөй бейкүнөө элди сатып жиберүүте да, кыргынга учуратууга да даяр. Бирок ушул эле мезгилде алар акылдуулук, митайымдыктан да куру эмес, аларга өлүмдү билип туруп барган фанатизм мүнөздүү.

«Сынган кылыч» романы кыргыз эли башынан кечирген белгилүү тарыхый доордун туундусу экендигин автор эч качан эсинен чыгарбайт. Ошондуктан роман тарых менен көркөм адабияттын турмушунан турат. Автор окуя өтүп жаткан аймактын элинин үрп-адатын, салтын, тилдик өзгөчөлүгүн доордун учуруна шайкеш келтирип, орундуу пайдаланат. Романда көптөгөн архаизм менен историзмдер, диалектилик сездер, сез айкаштары, ошондой эле макал-лакап, учкул сездер өз ордунда колдонулган. «Сынган кылыч» романы жарыкка чыкканга чейин тарыхый окуяга арналган чыгармаларды эмес, сездүн толук маанисиндеги тарыхый романндарды жазуу кыргыз адабияттында анчалык өнүкпөгөн эле. Бул жагынан алыш караганда, жазуучунун алдында жооптуу миңдет турган Т. Касымбеков кыргыз элинин бир кылымга жакын тарыхын мыктылап өздөштүрүп, ар түрдүү окуялардын мазмунун, маңызын, кыймылын жана багытын терең байкоого аракеттенген, мунун негизинде Кокон бийлиги мезгилиндеги эл турмушу, хан ордосундагы ар түрдүү кагылыштар, Россиянын курамына өтүүдөгү себептер идеялык-көркөмдүк жактан чоң чеберчиликте жүзөгө ашырылган.

M. KAPATAEV. Oш шаары, N17-гимназия мектебинин
11-экс-классынын бутуруучусу.

КАЗАКТЫН ДАҢКТУУ УУЛУНА ТУРГУЗУЛГАН УЛУУ ЭСТЕЛИК

(M. Ауэзовдун «Абай жолу» романы боюнча)

«Абай артта калган казак элин маданий турмушка жетелеп, маданияттуу элдердин катарына кошууда бардык күчүн жумшишкан прогресстин талыклас жарчысы болгон».
Аалы Токомбаев

Казактын көрүнүктүү улуу окумуштуусу жана атагы алышы дүйнө элдерине белгилүү болгон жазуучу Мухтар Ауэзовдун эң көрүнүктүү эмгеги — «Абай», «Абай жолу» романндары. Бул романндардын устүндө кандайча иштегендигин М. Ауэзов мындай деп жазат: «Революциядан мурунку жарым кылымдык казак элинин турмушун көрсөтүү үчүн, мен Абайдын

образын түзүүнү чечтим. Өзүм каарманым туулуп-өскөн райондон Абайды жакшы билген замандаштары, абышка-кемпирлери менен жолугушууга туура келди. Айрыкча, Абайдын сүйүктүү жубайы Айгерим, анын өнөрлүү шакирттери менен жолугушуу, алардын өз оозунан Абайдын кайсы ырлары кандай шартта жарапганын угуу мен үчүн чоң табылга болду. Биограф катарында Абай жөнүндөгү материал жыйноо ишине 1930-жылдан кийин гана атаяласп кириштим. Абай жөнүндө анын замандаштарынын оозунан жазып алгандарым 1930-жылдан баштап, басма сөздөргө жарыялана баштады. Романдагы катышкан каармандар, уруу-уруктардын бардыгы тарыхый документалдуу. Жайллоо-кыштоолордун баары чыныгы өз аттары. Мында ойдон чыгарылгандар өтө эле аз. Бардык китептерде элдин тарыхый өсүшүн, прогресивдүү жактарын көрсөтүүгө тырыштым». (М. Аузов. «Ар жылдар ойлору», Алма-Ата. 1950-жыл, 398—399-бетте.)

Ошентип, бул романдар таланттуу жазуучунун 30 жылдан ашуун мезгилде талыкпай изилдеп эмгектенген ишинин жетишкендиги болуп эсептелет. «Абай», «Абай жолу» романдары жалаң гана Абай-дын өмүрү, чыгармачылыгына, турмушуна арналган эмес. Абай жашаган коомдун карама-каршылыгы, элдин кулк-мүнөзү, ой-тилеги, умтулуусу, анын келечеги да органикалык биримдикте берилет. Романдагы сүрөттөлгөн окуялар XIX кылымдын экинчи жарымында болуп еткөн. Бул казак эли Россиянын курамына толугу менен кошулуп бүткөн мезгили эле. Орус маданияты, экономикасы саясий жактан таасир этип, прогресивдүү ролун ойной баштаган мезгил болчу. Бул казактардын уруучулук-феодалдык катнашын ыдыратып, социалдык карама-каршылыкты, тап күрөшүн күчтөктөн. Казактын Абай сыйктуу алдыңкы уулдарына прогресивдүү маданият, көз караштар өзүнүн жемиштүү таасирин тийгизе баштаган. Орус маданиятын өздөштүргөн Абай жаңыча прогресске умтулган. Бирок эскилик оңойлук менен жаңыга орун бербейт. Кандуу кагыльш, ырайымсыз күрөш менен женилдет. Романдагы эң негизги кагыльшуу Абай башында турган бир ууч бийлөөчү таптын ортосунда жүрөт. Айыпсыз жазаланган Кодардын өлүмүнөн кийин, Абай атасы Кунанбайдын таш боордугун, ырайымсыздыгын, канкордугун көрүп, зээни кейигендөн ооруп калат. Бул оору адилетсиздикке каршы күрөш жолун билбеген жаш баланын көңүл оорусу эле. Анын оорусун женилдеткен Зеренин жөө жомокторундагы адилеттиктиң салтанат курулушу болсо, акын Барлас менен Байкекче айткан элдик дастандар менен көңүл көтөргөн ырлары, тамсилдери адилетсиздикке каршы күрөштүн куралын таап берди. Абайдын биринчи эле ырында: «Уа, кой десе бир койбайсун, Аз болдуу Маяке, Ушунда көргөн кызыгын? Керте кесип жеп жүрсүң Баркыралы калкындын Жал, жаясын, чучугун. Алган, жеген аз окшоп, Дағы бирди таапсың. Түгөтмөк болгон шертиңби Ушул жердин элинин Күлүгү менен жоргосун», -деп Майбасарга карата ырдалат. Андан кийинки алгачкы чыгармалары сүйгөн кызы Тогжанга арналды.

Абай биринчи учурларда атасына ачык каршылық кыла албайт. Тажрыйбасы мол, каардуу жана бардык бийлик колунда турган ага султан Кунанбайга али жаш, турмуштан алган тажрыйбасы аз, колунда бийлиги жок Абай эч нерсе кыла албады. Ал Кунанбайдын алдында күчсүз болгондуктан, езү сүйгөн Тогжанга үйлөн албай, езү сүйбөгөн, Кунанбай үчүн керек болгон Алтынбайдын кызы Дилдеге үйленүшкө аргасыз болот.

Кодардын кыштоосу, жайыты керек болгон учун, ал аны амал менен өлтүрттөт. Бежейдин алдында айыпка жыгылганда, өз бийлигин сактап калыш учун, наристе кызы Калиматты таш боордук менен энесинен ажыратып, Бежейге берет. Калиматтын өлүмү Абайдын жан дүйнөсүн кейитет, Кунанбайды жек көрүүсү күчейт. Байка-гыч жана куу Кунанбай балдарынын ичинен Абайдын ақылдуулугун, сезгичтигин байкап, келечекте өз ордун баса турган, намыс алып бере ала турган адам болсун деп, медресеге окуткан. Бирок Кунанбай бул жеринен катуу жаңылган. Боорукер жана адилет Зере менен Уулжандан тарбия алган Абай жаш кезинен жардыларга боорукер, алсыздарга жардам берген гумандуу адам болуп жетиilet. Адилет, боорукер Эрбол жана Жиренше сыйктуу карапайым элден чыккан жигиттерден жолдош күтүп, Базараалы, Деркенбай сыйктуу жатакчылардын эгинин тепсетип, аларга кордук көрсөткөндө, алардын акысын байлардан өндүрүп берет.

Акын Кыдыrbайга жолуккандан баштап, андан үлгү алып, биротоло элге кызмат кылуу жолуна өтөт. Элге кызмат кылыш, адилетсиздикке карши күрөш учун өзүнүн билиминин аздык кыларын сезет. Айрыкча, орустун өкулдөрү адвокат Андриев, революционер Михайловдордун ақыл-насааттарын угул, орустун улуу жазуучулары Пушкиндин, Лермонтовдун, Толстойдун чыгармаларын окугандан баштап, ошол кездеги казак элинин алдынкы, билимдүү адамына айланды. Кокустан жолуккан таланттуу ырчы жана акындык өнөрү бар Айгеримге үйлөнгөндөн баштап, булардын үйү ыр сүйгөн жаштарга толду. Анын айланасына Абайдын ырларын сүйүп, аны оозеки элге тараткан Амир, Базараалы, Эрбол, Балбала, Керимбала, Үмүттай, Оролбай, Айгерим, Жиренше, Акимкоожо, Шубар сыйктуу жаштар топтолду. Айрыкча айылга акын Биржандын келиши булар учун чоң ыр майрамына айланды. Бул жерде таланттуу ырчылар айтышка түштү. Айлап созулган ыр майрамдар, ал ырларда айтылган адилеттикти даңазалаган, жатыш ичер, жанбакты, элди эзген байманаптарды ашкерелеген ырлар Такежан, Майбасар, Азимбай өндүү Уулжандын күнүлөштөрүнүн балдарына жаккан жок. Алар Кунанбайга Абайды жамандап, чагымчылай турушту.

Бежейге берилген аштан кийин ырлары бүткүл казакка тарап жаткан Абайдын абийири өйдөлөп көтөрүлүп, ага султандыктан түшүп, бийликтен ажыраган Кунанбайдын абийири төмөндөп бараткандыктан, Абайга карши эчтеке кыла албады. Тентек оёз Кошенди жазалагандан

кийин, Абайдын абийири андан бетер артты. Анын көрсөтүүсү менен болуш бийлердин шайланышынан улам, анын зоболосу падыша өкмөтүнүн алдында көтөрүлүп, эми ар кандай талаш-тартыштар Абайдын кийлигишүүсү менен чечилип калды. Абай ушул укугунан пайдаланып, Семей, Каркыралы, Тюмень шаарларына окууга келген орунга кедей балдары Аниярды, Өмүрбекти, Садуакас, Касен сыйктуу жатакчылардын балдарын өкмөттүн эсебинен окууга жөнөттү. Өзүнүн балдары Абиши, Магашты, Гүлбадамды орус мектебине окууга берди. Өз айылына медресе салдырып, кедей балдарын окугутту.

Эми Абайдын жазма ырлары кол жазма түрүндө элге шакирттери тарабынан тарай баштады. Абай Пушкиндин «Евгений Онегинин» казак тилине 1889-жылы которуп, казакча обон менен добранын коштоосунда жаштар арасында ырдалды. Кунанбайдын Абайга карши күрөшү Амирди Кунанбайдын колунан куткарғандан баштап токтоду.

«Абай жолу» деп аталган 3,4-китепте Абайдын чыныгы элге кызмат кылышы жөнүндө баяндалат. Абай бул китеңтерде шаардын жу-мушчулары менен байланыш түзүп, алардын оор турмушуна кол кабыш кылгандыгы, шаар элин жаны тараган жугуштуу апааттан сактап калыш үчүн сары Молдону пайдаланып, аракеттөнгөндиги сүрөттөлөт.

Абайдын өкулдерүнүн бетин курандын айрым жерлерин бурамалап, пайда көргөнүнөн баштап ачат. Элдик өч алуучулардын күрөшүнүн натыйжасында байлыгынан ажыраган Орозбай Абайды элдик өч алуучулардын ўюштуруучусу катарында падышшачылыкка жамандайт. Көтөрүлүшчүлөр тарабынан падыша Александр I өлтүрүлүп, анын ордуну Александр II бийликке келип, тартип катаал болуп тургандыктан, Абайды камакка алып, уездге алып кетет. Бирок Абайда эч кандай алып жок эле. Жаңыдан Сибирь сүргүнүнөн келген Базараалы баш болгон эл теөгө жүктөп, элден арыз топтот келип, губернаторғо тапшырат. Бүткүл казак аймагынан келген, миндеген бармак басылган арыздардан улам, губернатор Абайды башкы бий шайлас, түрмөдөн боштууга аргасыз болот. Жаңы падышшанын катаалдыгы, жергиликтүү бай-манаптардын ээнбаштыгы, ага карши элдин наара-зычылыгы күчөдү. Абайдын эң жакын адамы Дарменди Абиш куткарып, жакшылык иш баштаган. Ал окуусун бүтүп келип, Алма-Атада иштеп журуп ооруп өлүшу Абайды кайгыга салды. Абиши караган Магашкага да оору жугат. Эми элдин оозуна алынып, жакшы аттуу болуп келе жаткан Магаш да өлөт. Абай ушулардын кайгысын көтөрө албады. Өзү тилеген эркиндик али элге келбеди. Терен кайтыда жүргөндө анын эң жакын достору Деркенбай, Базараалы өлөт. Абайдын жүрөгү мындай оор жоготууларды көтөрө албады. Ал 1904-жылы 23-июнда дүйнөдөн кайтты. Анын сүйүктүү шакирти Дармен кошок жазып, аны мүрзө үстүндө Айгерим кошуп, келген элди кайгыга салып ыйлатты. Бүткүл казак эли-жери мунга батыш, зор жоготууну сезип жатты. Абайды жоктоп ыйлаган Айгеримдин кошогу дагы эле ал арасында жашоодо.

Абай казак элинин поэзиясына он бир түрдүү ыр түзүлүшүн киргизген новатор, казак адабиятынын классиги эле. Ал элди эки тапка: эзүүчү жана эзилгендеге бөлүп, өзү эзилген элдин коргоочусу, жактоочусу болгон. Ар бир чыгармасына обон жана күү чыгарган импровизатор болчу. «Абай казак элинин кеменгер, ойчул акыны, өзү жашаган доорун таамай көрсөткөн кирсиз тунук күзгүсү болгон», - деп баалайт Аалы Токомбаев.

«Абай», «Абай жолу» романдары - ойчул, акылман казактын улуу Абайдын өлбөс-ечпес зор фигурасын чагылдырган, ага тургузулган улуу эстелик. Анын аты бүткүл дүйнө элдерине тараған. Бул роман тууралуу Назым Хикмет, Луи Арагон, Анна Зегерс сыйктуу дүйнө элдерине кенири маалым ой кылуу адабиятчылардын пикири далил. Камерун элинин жазуучусу Бенжашен Мадип: «Мен мурда казак деген калкты угуп көргөн эмесмин. Жакында англис тилинде М. Ауэзовдун эң оболу китебин окуп, казактын улуу акыны, ардактуу адамы Абайды, анын акылдуу энелери Зере менен Уулжанды, сүйүктүү кыздары Токкан, Айгерим, анын эр журек достору менен таанышкандай болдум. Мен өзүмдү алардын арасында жүргөндөй сезем. Алар жөнүндө «Абай» романында укмуштай сонун жазылган!» — дейт. Бул бүткүл дүйнө элдеринин, анын ичинде менин да чыгармага берген баам деп эсептейм. «Абай», «Абай жолу» романдарынын өмүрү чексиз, элдин сүйгөн чыгармасы болуп кала берет.

К. БАЙМУРАТОВА. Жалал-Абад обласынын Сузак районундагы «Таштак» мектеп-гимназиясынын 11 «а» классынын окуучусу.

«ЭЛЕТ ТУРМУШУ: БҮГҮН ЖАНА ЭРТЕН»

Жазда башка... жес тийбесин абайла.
Көпкө турбас, мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн Ата Журт!».

А. Осмонов

Жакында мектеп партасындагы окуучулук күнүбүздүн салтанаттуу мезгили аяктап, жашоодогу өз жолубузду табууга талшынганы отурабыз. Алеки заматта өтүп кеткен балалык өмүрүбүздүн түрмөгүне кылчайып, эмнеси эсте калды, эмнеси унтуулуп калды, Ата Журт алдындагы эртеңки парзыбызды актай алабызы дегендай ой жүгүртүүгө барал келген мезгил.

Баш тамга менен жазылган Ата Журтум, күнөстүү элетим кайда журсөм да менин боор этим менен бирге болуп, чаңкаганда шимирген ту-

нук суусу, чарчаганда жыпарын чаккан жашыл шибери, заңкай-ган аскалуу тоолору, дан жыттанган даркан талаалары өмүр бою эсимден кетпейт.

Алыс сапарга чыгарда да, топурагын тумар кылып алыш жүргүм келет. Он ай көтөрүп багып, омурткасы сыйзданган энeme канчалык милдеттүү болсом, Ата Журтум, күнөстүү айылым сага андан да жогору милдеттүүмүн деп сезем.

Ушул жерде элибизге белгилүү окумуштуу, публицист Советбек Байгазиев агадын дамаамат менен сүйүп окуган «Иниме кат» публицистикалык жыйнагындагы элет турмушунун күү-шаасына билинбей чөгүп кеткен Момунбек инисине жазган төмөнкү саптары көкүрөгүмө жатталып калгандыктан, аргасыз эсиме түштү. Анда мындайча баяндалат: «Тилээrim: алдындан айдындуу чоң максат-тын жолу ачылсын. Элдик бийик максаттын улуу чокуларын көздөй шумкар болуп көкөлөп ал. Талшын иним! Ак жол, сага!»

Менин жан дүйнөмдүү кайда болбоюн, ким болбоюн күнестүү элетимдин, айылымдын турпаты коштоп жүрөт. Кудайга шугүр, кийинки жылдары, айрыкча быйыл элет адамдарынын кулк-мунөзүндө пикир-мамилесинде, күндөлүк жашоо турмушунда, экономикалык абалында ийгиликтүү натыйжалардын байкальшы жүрөкту жылытат.

Мен дагы куру кыялым менен эмес, чыныгы мандай тер, мээнетим менен сенин бүгүнкү, эртеңки турпатыңа өз салымымды кошом, элетим! Биз кайра келебиз!

Элетим жөнүндө баянымдын башында мага руханий түбөлүк ыр катары сезилген Ата Журттун ажайып көрүнүшү, бейпил турмушу, келечектеги бакубат жашоосуна чакырган элибиздин улуу ақыны Алыкул Осмоновдун «Ата Журт» ырынан бир түрмөкүү ошон учун келтирдим.

Калкыбыздын көбү айыл жеринде жашагандыктан жана ошондой эле жакырчылыктан жапа чеккендердин көпчүлүгү элеттиктөр экендигин эске алыш, быйылкы 1998-жылды Президентибиз: «Айыл турмушун көтөрүү жылы» - деп белгилеп, улуттук «Аракет» программаларын кабыл алыши элибиздин жашоо турмушундагы зор окуялардын бири болду. Анткени Республикабыздын дээрлик пайзы элете жашайт. Демек, элetti көтөрүү бүт элибиздин жашоо турмушун жогорулатуу дегендикке жатат. Чындыгында, менин да жүрөгүмдүү ейүгөн өзгөче эн оор маселе - бу кундө көпчүлүктүн көөнүн сыйдаткан жокчулук, жакырчылык маселеси. Менин угушумча ушу көзде жер шарында жакырлардын саны эки миллиардан ашып, бул маселе биз эле эмес, бүтүн дүйнө жүзүн кабатыр кылган каргашага айланып олтурат. 1998-жылга чейин республикабыздын алкагында социалдык-экономикалык багыттагы өнүгүүдөн кийин алга умтулуу берген эң маанилүү бул документтер калайык-калктын демилгелүү аракеттеринин алкагын көнөйтти. «Аракет кылсан берекет» деген элибиздин ақылман сөзү калктын калың катмарына жетти.

Муну мен айыл адамдарынын кулк-мүнөзүнөн, бири-бирине карата боор тартып, жардамдашкан мамилелеринен, жада калса парталаш курбулардын күндөлүк ой-пикирлеринен да байкайм. Айрыкча, күндөлүк төле берүүлөрдөгү, мезгилдүү басма сөздөрдөгү элет жериндеги жакшы саамалыктар, муундардын келечеги үчүн көрүлүп жаткан камкордуктар менин пикиримди бекемдейт.

Буга далил катары алыс барбай эле Токтогул районунун, өз айылымдын бүтүнкү абалына учкай токтолоюончу.

Айыл экономикасын көтөрүү багытында негизги тармак айыл чарбасы эсептөлөт. Быйылкы тынымсыз аракеттердин натыйжасында 6238 гектар дан эгиндери эгилген. Откөн жылы 132 гектарга тамеки эгилсе, быйыл бул көрсөткүч 528 гектарга чыкты, же күзгү түшүмдө 1200 тонна тамеки сырьесү жыйналары болжолдонууда. Бул, бириңиден, миндеген үй-бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылса, экинчиден, алардын үй-бүлөлүк кирешесин байытгылчы, учунчүдөн, салыкка каржы топтолот.

Калкты иш менен камсыз кылууда бир нече жылдан иштебеген нан заводу, колбаса чыгаруучу цех, май заводдору ишке кийирилип, элге кызмат көрсөтүүде.

Райондогу 7 айылдык, 1 посёлоктук өкмөттүн аймагындагы маданий, медициналык, билим берүү жана спорттук имараттарды, комплекстерди калыбына келтирүүдө да алгылыктуу аракеттер жүргүзүлгөн. Бардык элдүү пункттарда үйлөр жумурткадай акталыш, тосмолор, көпурөлөр, жолдор ондолуп, шагыл төгүү, чункурларды асфальт менен бүтөө иштери кызуу жүргүзүлүүде.

Айыл жерин көркөндүрүү, жашылдандыруу жумуштарында 600 минден ашык ар түрдүү көчөттөрдүн тигилиши, айылдык, посёлоктук өкмөттөрдүн аймагына жалпы 20 гектарга жакын массивдерге бак отругузулушу элlettin көркүнө көрк кошууда.

Учурда айылдар өздөрү иштеп чыгып, юстиция органдарынан каттоодон откөрүшкөн мыйзамдары боюнча сейрек жашоо турмуш образдарын алдышкы планга коюп, ыксыз ысыраптуулукту чектөө боюнча да иштердин активделиши жергиликтүү өзүн өзү башкаруу ишинин акыбети деп айттууга негиз бар.

Райондо ЗООгө жакын багар-көрөрү жок кары-картаңдарды, 101 ата-энесинен ажыраган балдарды демилге менен камкордукка алуу фактысы айтарлык иш го. Аларга үч айдын ичинде 75 минден ашык жардамдар көрсөтүлгөн. Демек, жалпылап алганда, элlettin бүтүнкү турмушунун мээнеткеч эмгектин кайрымжысы менен жуурулушуп, элдин жашоо денгээли жакшыртуунун абалын ачык кабар берип турат.

Ошентип, «Элет тагдыры — эл тагдыры» деген унгулуу сөздүн өзөгүнде жаткан терец маани быйылкы жылдын жыйынтыгында, сөзсүз, озунун жемишин да, женишин да берерине терец ишенем.

Эртөнгө күнү менин элетим гүл бакчалуу, калкы баубат жашаган социалдык-экономикалык жактан өнүккөн күнөстүү элетке айланарында шек жок.

Айыл калкы калаа калкы менен алакалаш болуп, биринин женилини жерден, оорун колдон аларын бүгүнкү жашоонун агымы, эллеттиктедин ак ниет пейилин тастыктап турат.

«Жашоо адамга бир берилет, аны өкүнбөгөндөй жашап өтүү керек» дегендөй ар бирибиз түйшүктүү, талыбаган эмгегибиз менен элет турмушун көтөрүү үчүн аракеттегени демекчимин.

Ошондо да сизди, мени күнөстүү элетеңиз күтүп алат.

Дайралар толкуп ташпайт сел болбосо,

Аргымак ат арыбайт бел болбосо,

Дыйканга түшүм кайда, жер болбосо

Ала-Тоо көркө келбейт эл болбосо, -

деп ак тандай ақыныбыз айткан өндүү бар бол элим, аман бол, Ата Журтум!

Ж.ДОЛОЕВА. Жалал-Абад обласына
карашуу Токтогул районунун
N8 «Эмгек» орто мектебинин бүтүрүүчүсү.

АЗАП-ТОЗОКТУН, КҮРӨШТҮН УЗАК ЖОЛУ

(М. Элебаевдин «Узак жол» повести боюнча)

Карасаң өткөндөгү заманыца,
Кан соргуч сүлүк күттүн убагында
Карайлап караңгыда кылым бою,
Тапталып жатпадыңбы таманында,-

бул саптын автору — кыргыз элинин белгилүү жазуучусу М. Элебаев. Жазуучунун көрүнүктүү чыгармаларынын бири - «Узак жол» повести. Мында автордун өткөргөн турмушу жөнүндөгү окуя сүрөттөлөт.

«Узак жол» повестин Мукай Элебаев 1934-жылдын январь айындабаштап, 1935-жылдын 2-октябринде жазып бүткөн. Чыгарма 1916-жылдын көтөрүлүш убагындағы жана кийинки кыргыз элинин оор турмушун сүрөттөп көрсөттөт. Ал мезгилиде кыргыз эли кош эзүүнүн: бир жагынан, жергиликтүү бай-манаптардын, экинчи жагынан, падышачылыктын кысымында калган. Элдин оор абалына карабастан, эзүүчүлөр салык салып, кыргыздарды аябай кордоп, эзип турушкан. Повесттин

сюжеттик өзөгү жазуучунун өзү баш болгон бир үй-булөнүн турмушуна, анын ар кимдердин колунда жүргөндөгү өмүр жолуна байланыштуу түзүлөт. Повестте «жалгыз тамдын түбүндөгү жалгыз кара үйдөн» алты баланын эне-атасы өлгөнүнен тартып, алардын Кытайга эл менен бирге качып барусу баяндалат. «Совет өкмөтү орноттур» деген жылуу кабар угулгандан кийин, эл менен кайра өз жерине кайтышат. Повестте бул бир үй-булөнүн башынан өткөргөн оор турмушунун сүрөттөлүшү аркылуу ошол кездеги жалпы эле кыргыз элиниң социалдык абалы сүрөттөлөт. Повесттин башкы каарманы — Мурай. Таянесинин тили менен айтканда, «ырысы жок жетим». Анын башынан өткөн окуялар, жетишпеген оор турмуш 1916 - 1917-жылдардагы Ысык-Көл тарапта жашаган көптөгөн балдардын тагдыры эле.

Канчалык турмуш татаал болсо да, жашоо үчүн күрөш улана берет. Топ жетимдин жеген-ичкенин женилдөтүү үчүн Мурайды тая-несине копуп беришет. Ач көздүк менен таш боордук канына бекем синген таянесинен балага эч кандай кайрымдуулук болбойт. Барган күндөн тартып, бутуна кис турган эч нерсеси жоктугунуна карабай, козу кайтарат. Кой саадыра албай, бутун жара бастырып, жаны ооруса баланы «ырысы жок», «куу тумшук» деген сездер менен айтат. Бул окуялардан таянесинин образы бай болсо да, Бурмаке кемпиргө караганда алда канча терс экендигин билебиз. Бул азаптуу турмуштун башталышы эле. Жокчулуктун айынан Мурайдын башынан кандай гана кыйынчылыктар өтпөдү. Жолдо жолчуларга жардам берип, алардын оор турмушун өз көзү менен көрдү. Орус, уйгур, байларында иштеп, алардын саран, ач көздүгүнө күбө болду. Ал эми Кытай жергесинде көргөн күндөрү, чиркейге таланып, апийимде иштегендери азаптуу турмуштун уландысы эле. Баарынан да эң жакын адамдарынан ажырап, ата-теги тааныбаган Кытай жергесине аларды калтыруу андан бетер азаптуу экендиги ачуу чындык.

Ал эми Мурайдын таянесине карама-каршы турган образ - Бурмакенин образы болуп эсептелинет. Бурмаке байбиче - ак ниет, боорукер, карапайым кыргыз аялдардын бири. Турмуштун кыйынчылыктарынан бардыгы жетишсиз болуп турса да, Мурайдын таянесиндей болуп кагып-силкип кордойт. Тескерисинче: «Силердин да бактыңар ачылар», - деп аларга боор ооруп, энелик мээримин төгүп, келечекте адам болууларын тилеп отурат. Колунда жок болсо дагы, оор турмушта жашап жатышса да, аларды калп айтып, адилеттүүлүгүн жоготууга тыюу салат. Ошондой эле аларды дайым чындыкты айтып, өзүнүн турмушу үчүн күрөшүүгө тарбиялайт. Оң каармандардын бири - Байболот. Мурай Элебаев «Узак жол» повестинде Байболоттун образын, көп кабат эзүүчүлөргө каршы турган чынчыл адамдын образын чагылдырган. Байболот адамгерчиликтүү, ак көңүл, чындыкты бетке айткан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн карапайым адам болгон. Ал өзү эркиндик үчүн өзүнчө күрөштөт, эл менен бирдикте күрөшпөгөндүктөн, мындай күрөштүн пайдалуу

жыйынтыгы жок болот, ошол себептен Байболот түрмөгө камалат. Эгерде ал эл менен биргелешип күрөшкөндө, мүмкүн, мындаи иш болбостур деп эсептейм. Байболотко окшогон карапайым адамдар көп болгон, эзүүчүлөрдү аябай жек көрүшкөн, а бирок алар эзүүчүлөрдөн кутулуунун жолун билишкен эмес.

Урманбет да он каарманга кирет, себеби ал дагы жарды-жалчыларга кошуулуп, эзүүчүлөрдү жек көрүп, аларга каршы өзүнчө күрөш жолун издеңген. Алсак, Урманбет Ыбыке сыйктуулардын «көзүнө көрүнгүсү келген. Бирок ал өч алуу максаты менен топ жыйында элдердин көзүнчө эле Ыбыкенин атын тартып алат. Ушуну менен ал максатыма жеттим деп ойлойт, бирок бай-манаптардын ага каршы кандай иш жүргүзгөнүн ал байкабайт жана билбей да калат. Ыбыке тараантагылар аны солдатка жөнөтүүгө үлгүрүшөт. Урманбет да эзүүчүлөргө каршы күрөштүн жолун та-ба албайт. «Узак жол» повестиндеги терс каармандардын бири — Чонкол. Чонкол -кыргыздар өздөрү эле коюп алган ат, «Чонкол» дегенде карысынан жашына чейинкилердин бардыгы тааныйт.

Ал — элди эзген падышанын желдеттеринин бири. Чонколдон эч айырмасы жок - Бала Курман менен Чоң Курман. Терс каармандардын бардыгы - падышанын кошоматчылары. Ошондуктан, аларды элдердин бардыгы жек керет.

Мукай Элебаевдин «Узак жол» повестиндеги эң негизги, эң башкы орунду автор ээлейт. Мукай 1916-жылдагы окуяны өз козу менен көргөн, Кытай жерине эл менен бирге качкан. Кош эзүүнүн азабын тарткан ал - башкалар сыйктуу эле боштондукту эңсеген адамдардын бири.

Мукай - боорукер, ак көнүл адам. Ал өзүнүн элинин кыйналганын көрүп, эзүүчүлөргө каршы турган. Бул повестти автор өзү азап-тозоктун, күрөштүн узак жолун басып өтүп жараткан. «Узак жол» повести - кыргыз элинин 1916-жылдагы үркүндөгү улуттук-боштондук үчүн күрөшүн, Кытай жеринде тарткан азап-тозоктун жана Октябрь революциясынын женишин кубаныч менен тосуп алганын ачык, даана сүрөттөгөн автобиографиялык чыгарма.

А. ДЖУСУПОВА. Ош Түнүн У. Салиева
атындағы лицей мектеп-интернатынын
11 «а» классынын окуучусу.

КЫРГЫЗ ЖАШТАРЫ ЖАҢЫ ҚЫЛЫМГА - БИЛИМ ЖАНА ҮЙМАН МЕНЕН

«Илим күшү өзү көнбөйт колуңа,
Түшүп бербейт жатып алсаң торуңа.

Эмгек керек, окуш керек талыкпай,
Мына ошондо гул тошөлөт жолуңа».

K. Сыдыгалиева

Убакыт учкан күштәй зымырайт экен, аны токтотууга эч кимдин күчү жетпейт. Билинбей өткөн сааттар, күндөр минтип қылымга айланды. Мына эми босогобузду жаңы қылым аттаганы турат. Келе жаткан жаңы XXI қылым - техниканын, прогресстин, компьютердик технологиянын қылымы. Мына ушундан улам жаңы қылымда жаштардын алдында кандай милдеттер турат? - деген суроо пайды болот.

Менин оюмча, бириңчи иретте, терең билимге ээ болуу. «Билим алуу - ийне менен күдүк казгандай», - дейт элибиз. Бул асыл сездердү элибиз бекеринен оозунан түшүрбөй айтып жүрбөсө керек. Билим — бул түгөнгүс кенч да. Адам баласы эч качан билимдүү болдум, билимден ала турган эч нерсе жок деп айта албайт. Анткени анын окуганы, билгени бул түгөнбөгөн кенчтин бир кичинекей бүртүгү. Көп окуган, билимге умтулгандардан кандай гана адамдар жаралбайт, абын десен абын, окумуштуу десен окумуштуу, философ десен философ, агартуучу десен агартуучу.

Кoom адамды тарбиялайт. Ар бир коомдун өзүнүн онүгүү тарыхы, тутунган идеясы, урааны, берер таалим-тарбиясы болот. Мына ушунун озү ар бир улуттун өнүгүү жолунда сакталып келүү менен, жаштар үчүн көрөнгөлүү ақыл казынасын түзөт. Билимсиз коом болбайт, анын болушу ете коркунччтуу. Кубаттуу, онүккөн өлкө болом деген мамлекетте билимдүү адамдардын көп болусу зарыл. Мына ушул принциптин негизинде, эгемендүү мамлекетибиздин Президенти А. Акаев «Билим», «XXI қылымдын кадрлары» аттуу программаларды жарыя қылды. Ошонун негизинде лицей гимназиялардын, жеке менчик мектептердин саны ёсуп, «Мээрим» фонду тарабынан ар бир шаарда балдарга билим берүү борборлору ачылды. Бул борборлордо балдардын тиілге, искусствного, кол өнөрчүлүкке болгон шыктарын онүккүрүү, багыт берүү максаты көзделүүдө. Мындаи борборлордун бири биздин Токмок шаарыбызда да 1997-жылы ачылган. Бул шыктуу балдар үчүн алардын таланттын ойготууга, өнүк-түрүүгө шарт түзгөндүк. «Сорос» фонду дагы мектептерди компьютер менен жабдып, көптөгөн жаңы китептерди берүү менен, билим берүү программасын ишке ашырууда. Эгемендүүлүктүн учурунда жүздөгөн жаштарбызыг үчүн чет өлкөлөрдөн билим алтууга да зор мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ошолордун катарында болсом деген түнүк тилемде да туула калат:

«Окусам, эмгектенсем акыл келер,
Билимдүү боло калбайт төрөлгөндөн».

Компьютердик технологияны өздөштүрүү - бул негизги максат, учурдун талабы. Себеби компьютердик тилди билүү менен өзүбүздүн келечегибизге жол салабыз.

Кесип ээси болуу - бир сез, ал эми адеп-ахлакты бийик сактоо ар бир адамдын милдети. Адам болуу — бардыгынын башаты. Демек, адамда улуу сапаттардын болуусу зарыл: толук ыйман-ызааттуулук, адамгерчилик, абиирдуулук, гумандуулук, айкөлдүк, жогорку маданияттуулук - мунун бардыгы коомубуздун тазалыгын сактайт. Эмнегедир акыркы мезгилде ар кандай себептер менен биздин коомдун рухий казынасы бөксөрүп бараткансыйт. Илгери кыргызда каралбай калган кары, багылбай калган бала, жардамсыз калган бечара болчу беле? Аракечтик менен бандылык, ушулардан укумдан-тукуумга доо кете баштаганы уурулук, сойкулук жана башка көрүп-уксан үрөйүн учурган шумдуктар эли-биздин ар-намысын кордогондук эмей эмне?!

Өз элинин патриоту болуп, эли-жерин сүйүп, элине ак кызмат кылууга эмне жетсин: «Атанын уулу болуу - урмат, элдин уулу болуу- бардыгынан кымбат». Кыргыз баласы жер-суга, тоо-ташка сайынган. Өзүн табигат менен кандаш-жандаш сезген, «жаныбарым» деп кыбыраган макулуктун убал-сообун ойлогон. Сооп табам деп, булактын көзүн ачкан. Атаганат, ата-бабаларыбыздын мына ушундай асыл-салттарын азыр кайрадан жандандырып, күндөлүк жашоо-турмупгубузда ыйык тута алсак, анда биз бүгүн дүйнөдөгү эң бир алдыңыз экологиялык, философиялык маданияттын ээси болбайт белек.

Эзледеден бери эле ата-бабаларыбыз өз эли-жери үчүн жан албай, баштарын канжыгага сайып коюшкан. Ата Журттун ар-намысын баарынан бийик тутушкан: «Жоого намыс бергиче, ажалым жетсе олөйүн, калкын кыргыз сен учун, курман болуп кетейин», - деп «Манас» эпосунда айтылгандай, ар бир адам өз мекенинин патриоту болсо гана, мамлекет гүлдөйт, есөт, өнүгтөт, күч кубаттуу өлкө болот.

Жаш адамдардын өнөрүнүн өсүшүнө баа жеткис «Манас» сыйктуу асыл мурастар, элдик оозеки чыгармалар, санат-насыят ырлары, таланттуу адамдар тарабынан жараплан ар түрдүү жанрлардагы чыгармалар жана философ, акын-жазуучулардын айткан накыл сөздөрү дайыма кубат, акыл, дем болот. Жаштыктын өзүнүн жалыны бар, күчүндү, акылышы, мээнетинди өнөргө арнал, адал эмгек кылууга эмне жетсин. Кааласан акын бол, жер иштетип, дыйкан бол, чыгарма жаратып, жазуучу бол, элчи бол, кыскасы, көп өнөрдү аркалап, мээнет кыл, талыкпа: «Өнөрлүү — өлбөйт».

«Өмүр шамын ойдөлөтүп кармагын,
Ар күнүндү эл-журтуна арнагын.
Төкке кетпес асыл эмгек жасасан,

Ошол болот өлбес болуп қалғаны».

Мен дил баянымды улуу адамдын ақылман сөздөрүн эскертуү менен аяктагым келет: «Адамга илим-билим да, искусство да зарыл. Аңсыз адам жүрөгү же өпкесү жоктой жашай албайт. Тигиниси да, мунусу да зарыл».

H. САДЫКОВА. Токмок шаары, № 5 мектеп.

«ӨМҮР БИЗДЕН ӨТҮП КЕТСЕ, ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭСКЕРСИН

(А. Токомбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы боюнча)

«Каным, жсаным, соңку демим — элдики,
Кааласаңар мен садага кетемин».

Аалы Токомбаев - кыргыз жазма адабиятынын негиз салуучула-
рынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири, таланттуу акын, прозаик жана дра-
матург. Анын чебер калеминен жараптан чыгармалар жалаң эле кыргыз
окурмандарга эмес, чөт өлкөлүк окурмандарга да кенири таанымал.

Артында өчпөс из калтырган бул таланттуу акыныбыздын өмүр
жолу татаал жана кыйын болгон. Анын өмүр жолу аркылуу кыргыз эли-
нин жарым кылымдык тарыхы жөнүндө кабар алугута болот. Эки доорду
башынан өткөргөн, акын 1904-жылы Кемин районунуна караштуу Кайынды
айылында туулган. Бала чагы 1916-жылдагы үркүнгө туура келген. Ал үй-
булесү менен Кытайга качып барат. Ошол жактан он эки жашар Аалы бир
жылдын ичинде беш бир тууганынан жана ата-энесинен айрылып,
томолой жетим калат. Революция жеңип, Совет бийлиги орногондо,
kyргыз жергесине кайтып келип, бир нече жыл эштеп кайыр сурап, жан
багып жүрөт. Бул эсинен кеткис оор күндөр, ачарчылык жылдар, акын өзү
айт-кандай, «ошол тентиген турмушунун кай бир сыйыктары» кийин
анын «Жараланган жүрөк», «Таң алдында» жана башка чыгармаларында
чагылдырылган.

А. Токомбаевдин чыгармачылык өмүрү 1924-жылы «Эркин-Too»
газетасынын 1-санына басылып чыккан «Октябрдын келген кези» аттуу
ырынан башталат. Токомбаев өзү бул жөнүндө мынданай деп эскерет:
«Кыргыз элиниң тарыхындагы 1-газета «Эркин-Too» 1924-жылы 7-ноябр-
да жарыкка чыкты. Ошол газетанын 1-санына менин «Октябрдын келген
кези» деген ырым басылды. Бул күн өмүрүмдөгү унтуулгус күндөрдүн
бири болду. Менин чыгармачылык стажым басмага 1-жарыланган ырым-
дан — 1924-жылы башталды.

Ақындың бириңчи ырлар жыйнагы — «Ленин тууралуу» 1927-жылы, ал эми «Аялдар айнеги» аттуу экинчи жыйнагы 1929-жылы жарыкка чыгат.

Эми мен Токомбаевдин поэзиясынын негизги тематикаларына токтоло кетсем.

Поэзиянын тарыхында өмүр, турмуш, сүйүү жана достук темасына кайрылбай койгон ақын жок. А. Токомбаев бул теманын үстүндө ийгилиттүү иштеген. Анын түбөлүктүү темаларга арналган ырларына мисал катары «Өмүргө», «Бир шилтем», «Накыл», «Тил алса», «Ақын кыялы» жана башка ырларын көрсөтүүгө болот. Ақын адамдын өмүрү жөнүндө езгечө кеп ойлонот. Ал «Макул эмесмин» деген ырында мындай дейт:

«Сексен, токсон жашап өлгөн адамды,

Бул дүйнөдөн «эрте кетти» дебейбиз.

«Анын узун өмүрүндө» деп келип,

Азбы, көппү? Мурастарын ченейбиз».

Ал адам өмүрүнүн «токсон» менен аякташина макул эмес, аны узартуунун жолун издең тапкан убакыт келерине ишенет:

«Адамзаттын таалайына жараган,

Улуулардын узак болсун өмүрү.

Илимпоздор ошон үчүн иштешсе,

Тынат эле мен байкуштун көнүлүү».

Жалпысынан алганда, Аалынын үмүт, жаштык, достук, сүйүү жана өмүргө арналган ырларынын баары барып адамкерчиликтөө жана гуманизмге такалат.

Аалынын поэзиясынын дагы бир негизги тематикасы - бул элди окууга, билим алууга үндөө:

«Караңғынын турмушунда кармалып,

Калың элде биз жүргөндө сандалып,

Тилегибиз жалгыз окуу болчу эле,

«Адам болсок» -- деп ойлонуп жалданып.

Ушул кезде көбү көчмөн элибиз,

Кен иштебей, суусуз жатат жерибиз...»

Ақындын Мекен жана кыргыз элинен арналган чыгармалары өзүнүн мазмуну боюнча бийик, көркөмдүгү жактан жеткилен. Бул темалардагы лирикаларын жазууда ал өзгөчө чебердигин көрсөтөт. Ақын көп ырларында эл, мекен деген сөздөрдү ажыратпай карайт:

«Гүлдүү, күчтүү тенденциим жок мекеним!..

Канатыца калкаладың неченин,

О, мекеним -- энэм, багым, кубатым!

Керек десен, мен садага кетемин!»

Бул саптардан ақын өз Мекенин, өз Кыргызстанын чексиз сүйгөнү сезилип турат. А. Токомбаевдин мындай ырларын окуп отуруп, Мекенди сүйбей коюуга мүмкүн да эмес!

Ооба, А. Токомбаев баарынан мурда, акын. Бирок анын прозасы биздин адабияттыбыздын өнүгүшүнө өз салымын кошпой койгон жок. А. Токомбаев проза жанрында да олуттуу ийгиликтерге жетишкен. Анын эң тунгуч прозалык чыгармасы – ыр аралаш кара сез түрүндө эпостун сюжетинин негизинде жазылган «Курманбек баатыр» аттуу чыгармасы. Ал эми Токомбаевдин «Жараланган жүрөк», «Күүнүн сырь», «Акай мерген», «Даат», «Мезгил учат», «Солдат элек», «Токтогул» жана башка көптөгөн чыгармалары ар бир мектеп окуучусуна да, жөнөкөй окурмандарга да кецири таанымал. «Жараланган жүрөк» повести болсо Токомбаевдин чыгармачылыгында да, кыргыз прозасынын өсүш тарыхында да эпостуу чыгарма катарында өзүнө тиешелүү орун ээлейт.

Биз А. Токомбаевди жалаң эле акын жана прозаик катары эмес, драматург катары да билебиз. Анын «Өлбөстүн үрөнү», «Күндүн чыгышы», «Ант» жана «Токайдун кожноондары» аттуу драмалары кыргыз драматургиясында өз ордун табышты. Чындыгында, мейли прозадабы, мейли поэзиядабы, мейли драмадабы А. Токомбаевдин өз орду бар экени талашсыз чындык.

Ооба, бул дүйнөдө эч нерсе түбөлүк эмес, омур өтөт. Мына быйыл кыргыздын көрүнүктүү акын, прозаик жана драматургу А. Токомбаев дүйнөдөн кайтканына туура 10 жыл болду. Бирок анын артынан кыргыз адабияттынын түбөлүк эстелиги катары анын очпөс чыгармалары калды.

Түркмөн эл акыны Берды Кербабаев А. Токомбаев жөнүндө минтип айткан: «Мен А. Токомбаевди сез келтиргенимде, Кыргызстандын сүрөтү көз алдымга тартыла калат. Аалы кыргыз элинин ой-пикири, тилеги жана умтулушу, келечек максаты менен биргэ жууруулушуп, анын ар кыл түрүтүсүн, жалтанбас күрөшүн, жетишкен ийгиликтерин жан дили менен жаркыратып көрсөткөн пројектор...»

Даниялык белгилүү жазуучу Хане Шерфиг Токомбаевди: «Кыргыз адабияттынын атасы» - деп атаганы, же коомчулуктун: «Кыргыз адабияттынын жаркыраган чолпон жылдызы», – деши не деген калыс баалар!

Акын, жазуучу А. Токомбаевдин кыргыз адабияттынын өсүп-өнүгүшүнө кошкон салымы зор, ошондуктан элибиз аны жогору баалайт. «Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгегин эскерсин» - деген сезү таамай айтылган, анткени А. Токомбаев сыйктуу эл учун эмгек жасаган, эмгегин элге арнаган уул-кыздарыбыздын өздөрү өтүп кетсе да, эл алардын эмгегин унуптайт. А. Токомбаев биздин арабызда жок болсо да, анын чыгармалары эл журөгүнөн түнөк таап, кыргыз адабият майданына тургuzган эстелиги кылымдардын кучагында жашай бермекчи... Анткени биз акынды жогоруда: «Кыргыз адабияттынын жаркыраган чолпон жылдызы» - деп атап кетпедикпи. Ал эми жылдыз түбөлүккө жанып, күйүп, дайыма жол көрсөтүп турат эмеспи! Демек, Аалы Токомбаев - өлбөс-очпөс инсан.

Жараттың романды ылгый ырдан,
Жай алды ал чыгармаң чоку-кырдан.
Бир дагы кыргыз жоктур Ала-Тоодо
Билбegen бир сабагын сиздин ырдан.

A. СУЛТАНАЛИЕВА. Жалал-Абад обласынын
Кара-Көл шаарынын Токтогул атындагы
№ 1-орто мектебинин 11 «г» классынын бүтүрүүчүсү.

АЛТЫНДАН ДА КЫМБАТ БАЙЛЫК - ДЕН СООЛУК

(Ден соолук жылына караты менин сунушум)

Бүткүл дүйнөлүк өндүрүштүн жогорку технологиясы, андагы ар түрдүү токсикалык заттардын пайдаланышы курчап турган айланам-чайрөнү булганууга алып келүүдө. Бул болсо эң биринчи адам баласынын ден соолугуна терс таасириң тийгизгендиңтен, ден соолукту сактоо учурдагы маанилүү маселеге айланууда. Буга азыркы өткөөл мезгилдеги убактылуу экономикалык кыйынчылыктар айкын күбө. Биздин эле районду мисалга алып көрсөк, Ноокат району – тамекинин мекени. Район нубуздагы жумушка жарамдуу аялдардын көбү ушул тармакта иштешет. Бул баалуу сырьёну өндүрүүдө алардын оор кол эмгеги талап кылышат. Тамеки өстүрүүдө эмгектенген ата-энелерине, албетте, жаш балдары да жардам беришет. Мына ушунун баары адамдын ден соолугуна жана жакшы жашашына, ал турсун энелердин жана жаш балдардын өлүшүнүн көбейүшүнө таасириң тийгизет.

Жылдан жылга учук оорусу менен ооругандардын санынын өсүп жатышы жалпы элди тынчсыздандырат. Бул дарт адам өмүрунө коркунучтуу. 1960-жылы кургак учукту жоюунун эл аралык программасы кабыл алынган. Тилемке каршы, аны аткаруу боюнча иш-аракеттер жакшы аткарылбагандыгы үчүн, маселе ушунчалык курчуп кеткен. Ошондуктан, үстүбүздөгү жылы ушул маселе кайрадан карапып, кургак учукка каршы күрөшүү күнү белгиленді. Кургак учук менен ооруган адамдардын көбү айыкпас дартка чалдыгышат. Өзгөчө бул оору менен эмгекке жарамдуу курактагылардын көп оорушу тынчсыздандырат. Дагы бир эн коркунучтуу жагдай, кургак учук ар кандай улуттун генофондуна өтө терс таасириң тийгизет.

Тилемке каршы, биздин республикабыз кургак учук оорусу боюнча алганда, эпидемиологиялык жактан жакшы эмес мамлекеттердин катарына кирет. Айрыкча, 1990-жылдан тарта, бул дарттын таралышы кескин өсүп кетти. Бул илдеттөн көп адамдар көз жумду. Ушул оорунун көбө-

йүшү жашоо, тиричилик дөңгөэлинин, тамак-аш продуктуларынын калориясынын төмөндүгүнөн улам болуп жатат. Чындыгында эле, калктын жашоо дөңгөэлинин төмөндүгү, дары-дармекке каражаттын жетишсиздиги, илдөтти алдын алуучу иштердин начарлыгы, миграциянын есүшү кургак учуктун көбөйшүнө шарт түзүп жатат. Кургак учук оорусу тигил же бул улуттун бай же кембагал экендигин айдан-ачык көрсөтүп турат. Ошол себептен Кыргыз Республикасы 1995-жылы 2000-жылга чейин улуттук «Туберкулез» программынын кабыл алган. Анын негизги максаты - өтүп бараткан кылымдын акырына чейин кургак учуктун есүү дөңгөэлин бир калыпта кармоо, андан кийин дөңгөэлди төмөндөтүү жана бара-бара жок кылуу болуп эсептелет.

Азыркы мезгилде Азияда «Сексуалдык төңкөруүш» жүрүп жатат. Ошондуктан, Азия элдерине жат болгон жугуштуу венерикалык оорулар пайда болуп, алардын саны кескин түрдө есүүдө. Миса-лы, СПИД, сифилис, гонорея жана башка оорулар. СПИД - азыркы учурдагы эн коркунучтуу оорулардын бири. СПИДдин вирусу биринчи жолу 1981-жылы Африкада ачылган. СПИД оорусу боюнча дүйнөдө биринчи орунда Африка, экинчи орунда Азия турат. «СПИД - XX кылымдын чумасы» деген сездөн эле, ал оору канчалык дөңгөэлде жугуштуу, коркунучтуу экендигин байкоого болот. Эмне үчүн бизде, Азияда бул оору көп? Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бул оору аз? Себеби экономикалык өнүгүү жагынан артта калган олкөлөрдө түшүндүрүү иштери жок, анын үстүнө өз жанын багуу үчүн денесин саткан сойку кыздар, наркомандар ёргөттөй каптаган бул оорунун чырагына май тамызып келишет. Бул оорулар кобүнчө кан аркылуу жугат. Наркомандардын бир эле шприцти кайра-кайра колдонуусу, жыныстык катнаштар, кан куюу - булар оорулардын пайда болушуна алып келет. Бул оорулар менен ооруп калган адамдар убагында дарыланбаса, аягы ажал менен бүтүшү мүмкүн.

«Ушул даррттын айыбынан көп жандар,
Дүйнө менен кош айтышып кетиши.
Кандай айла табар экен адамдар,
Айыктырса болор бекен Спидди?»

Менин оюмча, ооруп дарыланғандан көре, оорунун алдын алган жакшы го. Мына ушул максатта Франциядан атайын кайрымдуулук максаты менен келген врачтардын топтору ар кайсы мамлекеттерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Мисалы, 28-майда Ноокат районунун Маданият үйүнүн имаратында атайы медиктер, муталимдер, окуучулар үчүн ачык эшик күнү болуп, аталган врачтар тобу семинар өткөрүштү. Алар венерикалык оорулардын жугуу жолдорун, кимдерге кайрылуу керектигин, бул сорулардан сактануу чарапарын үйрөтүштү.

Бул жугуштуу оорулардын алдын алуунун эң жакшы жолу, турмуш курганга чейин жыныстык катнашта болбоо болуп эсептелет деп ойлойм.

Чындыгында, семинарга катышкандар өздөрүнө пайдалуу көп нерселерди уйренүп кайтышты. Биздин өлкөдө мындай түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги, Кыргызстандагы венерикалык оорулардын көбейушу ар бир атуулду ойлонтпой койборт. «Ооруну жашырсан өлүм ашкере кылат» - дегендей, оорулуу адамдар тезинен атайын ошол ооруларды дарылоочу пункттарга барып дарыланышса жакшы болот эле. Жогорудагы врачтар тобу атайын биздин өлкөбүзгө жардамга тонналаган дарыларды бекер беришти. Алар биздин ден соолугубузду ойлоп, кам көрүп жатышса, а биз эмнеге андай кылбайбыз? Же кудуретибиз жжет-пейби? Келгиле, ушул жугуштуу, коркунучтуу, өлүмгө келүүчү оорулардан сактаналы!

Калктын ден соолугу - мамлекеттин башкы байлыгы. Ошондуктан, бүгүнкү күндө ар бирибиз өз ден соолугубуз учүн кам көрсөк, мамлекетке чоң үлүш кошкон болот элек. Дүйнөдө күнөөсү жок канчалаган наристелер ата-энелеринин ооругандыгына байланыштуу майып, жарым жан төрөлүп калышууда. Аларда эмне күнөө? «Балдар - биздин келечегибиз», — деп баарыбыз эле айтып жүрбейбүзбу! Келгиле, Ден соолук жылында орчундуу маселе болуп келе жаткан энеликти жана балалыкты коргоого айрыкча көңүл буралы! Анткени дени сак энеден дени сак бала төрөлөт. Келечек муундарыбыздын ден соолугу чын болсо мамлекетибиз кубаттуу болот.

Ошондуктан, бул маанилүү маселеге жардам көрсөтүүгө районубуздагы фермердик чарбалардын жетекчилерин чакырап элем.

Алар айыл өкмөттөрүндө ачылуучу сүт кухняларын сүт менен камсыз кылыш беришсе эң жакшы болот эле. Бизге белгилүү фактыларга таянсак, районубуздагы сүткө мұктаж 800 наристе бар, аларга күн сайын 400 литр сүт керектелет. Ошол сүттү өз убагында даярдан беришсе, мамлекетибизге, жалпы эле кыргыз элибиздин келечегине чоң жардам көрсөтүшмөк.

Республикабызда «Үй-бүлөлүк дарыгерлер» тобунун пайда болгондугуна мен өтө ыраазымын жана медиктердин билдиргесин колдойм. Үй-бүлөнүн өзүнүн врачи болсо, анда эң сонун болот. Аң-дан тышкary цивилизациянын нормасында үй-бүлөнү пландаштыра албагандыгыбыздан аялдардын ден соолугуна анча маани берилбей келе жатат. Чындыгында, эне аман болсо, бала аман, а бала – келечектин түзүүчүсү. Ошондуктан энеликти жана балалыкты коргой алганда гана элибиз аман жана ден соолугу чын болот. Ушул демилгени азыркы жаштар жакшы түшүнүп иш жүргүзүшө, башкача айтканда, үй-бүлөнү пландаштыра алышса, XXI кылымды дени сак эне, дени сак бала, дени сак үй-бүлө менен тосуп алабыз. «Биринчи байлык - ден соолук», - деп айтылгандай, алтынга алмаштыргыс ден соолугубуз болсо, келечегибиз да жарык болот.

Дүйнөдө ар кандай жакшы нерсени жоготкондон кийин кайра табууга кыйын болот, а бирок ден соолукту табууга болбайт. «Алтындан кымбат байлык - ден соолук», - деген накыл сөз ошондон улам айтылышкалса керек.

«Дени сактын — иши так» демекчи, ар бир адам ден соолугу чың болсо, ал кандай гана иштерди жасабайт! Ошол себептен баарыбыз Президентибиз көтөргөн программаны колдоп, жалпы элдин ден соолугуна, мамлекетибиздин келечегине кам көрөлү!

Бүгүнкү күндө акча маселеси боюнча жан кейиткен иштер жүрүп жаткандыгы баарыбызга эле белгилүү болуп калды. Кимдин колунда акчасы болсо гана врачка бара алат. Ал эми кембагалды эч ким карабайт, ал өзү да эч бир дары-дармекти сатып албайт. Эмне үчүн биз мындей иштерге жол беребиз? Ооруқанада акчасы барлар гана дарыланса, кембагалдар эмне болот? Биз өзүбүздү кайрымдуу, кең пейил элбиз деп эсептечү элек го! Ушул жүрөк өйүнөн маселелерди ойлоп отуруп, төмөнкү ыр саптарын айткым келет:

«Эмне үчүн ооруп калган адамдар,
Күндөн-күнгө көбөйшүп баратат?
Эмне үчүн ден соолугун аяшып,
Өзүлөрүн алдын ала багыштайт?»

Ал эми өлкөбүздөгү эң коркунучтуу, жугуштуу, дабасы жок СПИДге оқшош ооруларды келечекте врачтар дабасын таап, адам баласынын жашоосуна чоң өзгөртүү киргизишсө жакшы болор эле.

Бар болгула, биздин ден соолугубуз үчүн кам көргөн врачтар! Ишиндерге ийгилик!

А. БЕКИЕВА. *Ош обласынын Ноокат районундагы «Ноокат» билимканасынын 11-классынын бутүрүүчүсү*!.

СЫН АТООЧ

(Жомок-дил баян)

Илгери-илгери, өткөн заманда, жан-жаныбар аманда өзү сулуу, ақылдуу, адептүү, жакшы бир адам болгон экен. Анын аты Сын Атооч болуптур. Муну чечмелесек, балдар, аты Сын, атасынын аты Атооч экен.

Күндөрдүн биринде өзүнүн эң жакшы көргөн кадырлаш, санаалаш достору Сапаттык сын, Катыштык сын жана балдары Жай, Салыштырма, Күчтөмө, Басандатма сындарды ээрчтитип, «Морфология» деген олкөгө саякатка чыгышкан дешет. Жай айы экен. Күн жылуу болуп, жумшак, конур салкын жел согуп турууптур. Айлана жымжырт болуп, кызыл-тазыл, ағыш-көгүш ар түрдүү гүлдөр менен курчалган экен.

Бийик тоого чыгышып, айланага көз чаптырышат. Тоонун эте-гин-деги аппак жана капкара мрамор менен салынган өтө бийик, абдан кооз Ак үйдү көрүштөт.

Алар аң-тан, калышат.- Мындай үйдү ким салган? – дешип, бири-бирине суроо беришет. Анда акылдуу, токтоо Сын атооч ага ойло-нуп туруп, бул жерде Зат атооч деген хан жашарын айтат.

Кеч кирип кеткендиктен, Ак үйгө барып конууну чечишет. Хан периштөлөри аркылуу алардын келерин билип, жолунан тосуп чыгат. Келген конокторду көрүп, абдан сүйүнүп кетет, себеби чоң Ак үйдо ханыша экөө гана жашашчу эле.

Конокторду кооз, кенен, жасалгалуу үйгө киргизет. Сүйлөшүп отурушуп, Зат атооч хан мындай деп сөз баштайт:

- Ханыша, биз коптөн бери жалгыз жашап, жалгыз бойлукту көп тарттык. Эгер Сын атооч макул болсо, биз аны бала кылып, асырап алалы, чогуу, биргелешип жашайлыш - дейт.

Сын атооч буга макул болот да, бирге жашап калышат. Ошон-дон улам, заттын өңү-түсүн (кызыл, сары, көк, жашыл), көлөмүн (чоң, кичине), формасын (тоголок, төгерек, сүйрү, ийри), даамын (ачуу, таттуу, кычкыл), сапатын (жакшы, жаман, сулуу, кооз) билдирип, канадай? кайсы? деген суроолорго жооп берген сөздөр Сын атооч делип аталып калган экен.

Кийинчөрээк Сын атооч ата дагы эки балалуу болуптур. Биричинин атын Жөнөкөй, экинчисинин атын Татаал деп көюптур. Жөнөкөйүнүн аты бир сөзден (ак, сары, сонун, кооз, жашыл, күрөн ж.б.), татаалынын аты эки же андан көп сөздөн (ак сарғыл, кара кочкул, кызыл ала, кара чаар, көк ала ж.б.) куралыштыр.

Дагы бир кызыгы, балдар, кийинчөрээк Синтаксис деген байдын жигити болуп, аныктоочтуу кызматын ушул күнгө чейин өз эрки менен аткарып калган дешет.

ПУНКТУАЦИЯ

(Жомок-дил баян)

Тээ байыркы өткөн заманда, жан-жаныбар аманда Пунктуация деген өрөөндө Чекит, Суроо, Илеп деген тыныш белгилери абдан ынтымактуу жашашыптыр, балдар!

Күндөрдүн биринде төртөө ойнот отурушуп, мен күчтүүмүн, сен күчсүзсүн, мен жакшымын, сен жамансың дешип, өз ара катуу талашып кетишикен экен.

Чекит тигилерге карата: - Силерге караганда мен күчтүүмүн, себеби ар бир сүйлөмдү мен бүтүрөм, мен бүтүргөбөн сүйлөм болбрайт. Ал эми жайылма сүйлөм болсо, элге жаңылыкты кабарлайт.

Анда суроо белгиси сөз алышпайт да, - дейт.

- Жок, экөөнердүн мактантанганың тақыр туура эмес, баары бир мага жетпейсисинер, - деп сөз баштайт, илеп белгиси. Мен адамдарга жакшы сезим алышпайт да, - дейт.

Булардын талашын угуп олтурган Синтаксис чоң ата:

- Айланайын балдарым, мындай чекиликти койгула. Ар дайым ынтымактуу жашагыла! Эл үчүн кызмат кылгыңа келеби? — деп сурайт. Бардыгы: - Ооба, чоң ата! - дешип жооп беришет. Анда, балдарым, менин жогорку айтканымды уктунарбы? Баарыңа бирдей эле керексисинер, баарыңа дын аткарган милдетинер, кылган кызматыңа арбын. Бири-бирисиз жашай албайсыңа. Чоң атанар да силерсиз күн өткөрө албайт, балдарым, - деген экен.

АТ АТООЧ ДЕГЕН КИМ ЭЛЕ?

(Жомок-дил баян)

Тээ байыркы өткөн заманда өзү абдан акылдуу, чынчыл, калыстыгы как жарган Ат атооч деген адам жашаган экен. Аялы күн нурунда күндө жуунуп, таза жүргөн сулуу аял болуптур. Ал сугуута чайынып, тарангандан кийин тим эле Айдай сүйкайып калчу дешет, бирок булар көп жылы бала көрбей жүрүшүп, кудайдан көп тилемшкен экен.

Күндөрдүн бириnde булардын тиlegen тиlegen кабыл болуп, үч уулдуу, үч кыздуу болушуптур. Үч уулунан атты атасы Ат атооч, үч кызына атты энеси коюптур, балдар!

Балалуу болгон Ат атооч ата көпкө ойлонуп отуруп, заттын атын же алардын белгилерин атабай, аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөрдү тандап коюптур.

Эн улуу уулунун аты Жактама экен. Ага мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөрдү, экинчи уулунан Шилтеме деген ат коюп, ага дагы бул, тигил, ошол, тетигил деген сөздөрдү, үчүнчү уулунан Сурама деген ат коюп, ким?, эмне?, кайсы?, кандай?, кайда?, качан? деген сөздөрдү ар бирине атайлап, энчилеп бериптир.

Күндөрдүн бириnde аялы кыз төрөптүр. Акылдуу эне Ат атоочко кеңешип, сен уулдарыңа атты өзүн койдун, ар бирине тиешелүү сөздөрдү да энчилеп бердиц. Эгер капа болбой калыстык кылсан, кыздарыма атты өзүм көёон, сенин жолунду жолдооп, мен да кыздарыма өз аттарына ылайык келген сөздөрдү энчилеп берейин деңтири. Акылдуу ата бул айтылган жүйөлүү сөзгө абдан ыраазылыгын бил-дирип макул болуптур.

Биринчи кызына Таңғыч деген ат коюп, ага эч ким, эч качан, эч кандай, эч кайда, эч бир, эч нерсе деген сөздөрдү энчилеп бериптири. Энеси эң кичинекей кызын эркелетип, Күдүк деп чакырчу экен.

Күндөрдүн биринде Ат атооч ата уул-кыздарын чакырып алыш:

- Силердин кызматыңар, иштеген ишиңдер да болуп жатат. Кошумча дагы баш (ээ, баяндооч) жана айқындооч мүчелердүн (аныктооч, толуктооч, бышыктооч) милдетин аткарасыңар. Бул силердин эл үчүн кылган зор кызматыңар болот, - дейт. Буга Ат атооч атанын балдары макул болушат. Ошентип, Ат атоочтор ошондон баштап, сүйлем мүчөлөрүнүн милдетин аткарып, жыргап жашап калышкан экен.

A. АСАНБАЕВА. Бишкек шаары Ч. Айтматов атындағы № 1-орто мектептін мугалими.

Пайдаланылган адабияттар:

1. Абдувалиев И., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили /морфология/.—Б., 1997.—296 б.
2. Абдулаев Э. Азыркы кыргыз тили. —Б.: Кыргызстан, 1998.—256 б.
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. —М., 1954.—121 б.
4. Алымов Б. Мектеп сочинениси. —Ф.: Мектеп, 1982.—112 б.
5. Алымова А., Мусаев С. Кыргыз тили. 5-класс /Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстары үчүн).—Б.:Мектеп,1993.-136 б.
6. Андреев В.И. Деловая риторика.—М.: Народное образование, 1995.—208 б.
7. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам.—М.,1966.— 432 б.
8. Асырова М., Ыосимова К. Она тили дарслиги. 5-синф учун. —Тошкент: Щитувчи, 1993.—190 б.
9. Ахматов Т.К., Өмүралиева С. Кыргыз тили. —Ф.: Мектеп,1990.—234 б.
- 10.Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы.—Б.: Педагогика, 2000.—200 б.
- 11.Аширбаев Т. Тилдик каражаттардын стилистикалық табияты. —Б: Педагогика, 2000. —126 б.
- 12.Аширбаев Т. Стилистикалық жана стилдик каталар. —Б., 2002 — 40 б.
- 13.Аширбаев Т. Кыргыз тили. Өзбек мектептеринин III классы үчүн. —Б.: Шам: 1999.—160 б.
- 14.Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству. —М.: Владос, 1999.—222 б.
- 15.Байгазиев С. Улуттук-орус кош тилин окутуунун актуалдуу маселелери//Эл агартуу, 1989. —№ 3.
- 16.Битянова Н.Р. Риторика и техника преподавания учителя. —М.: МПА, 1994.— 42.
- 17.Валькова И., Друзь М., Основы развития критического мышления. —Б.: Сорос-Кыргызстан, 1998. —58 б.
- 18.Васильева А.Н. Основы культуры речи.—М.:Русский язык,1990.-248 б.
- 19.Веденская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.—Ростов-на-Дону, 1999.—576 б.
- 20.Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. —М.:Русский язык, 1976.—248 б.
- 21.Винокур Г.О. Из бесед о культуре речи//Русская речь.—М.,1967. № 3
- 22.Выготский Л.С. Педагогическая психология.—М.: Педагогика, 1991.— 479 б.
- 23.Головин Б.Н., Основы культуры речи.—М.: Высшая школа, 1988.—320 б.

24. Головин Б.Н. "Вопросы культуры речи". — М., 1988.
25. Горбушкина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание.—М.: Просвещение, 1975.
26. Давлетов С. Байланыштуу речь.—Б.: Мектеп, 1999.— 68 б.
27. Добоев К., Андабеков Ж., Молдоев А. Кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун усулу.—Каракол, 1992.—66 б.
28. Дүйшөев Ж. Мектепте көркөм окуунун методикасы. —Ф.: Мектеп, 1988.—68 б.
29. Жапилов А. Кыргыз тилиндеги жаңы өздөштүрүлгөн сөздөр.—Ош., 1998.—70 б.
30. Жаманкулова К.Г., Мусаева В.И. 5-7-класстарда кыргыз тилин окутуунун айрым маселелери.—Ф.: Мектеп, 1980.—70 б.
31. Жапаров А., Синтаксический строй киргизского языка. 1-том.— Б.: Мектеп, 1992.—352 б.
32. Жапаров А. Кыргыз тилинин синтаксиси.—Ф.: Мектеп, 1979.—324 б.
33. Жапаров А. Азыркы кыргыз тили. —Ф.: Мектеп, 1966.— 44 б.
34. Женни Стиль жана башкалар. Сынчыл ойлоону өнүктүрүүнүн негиздери.—Б., 1998.—46 б.
35. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи.— М., 1956
36. Жороев Т.А., Абдувалиева Б.А. Кыргыз тили. Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин VI классы үчүн.—Ош, 2001.—164 б.
37. Жусаев Ж., Карабекова А., Каныбекова А., Молдоев А. Кыргыз тили.— Б.: Мектеп, 2000.—320 б.
38. Жусупов К. Байыркынын издери. —Б.: "Сорос—Кыргызстан".—2001. 328 б.
39. Закиров С. Кыргыз санжырасы. —Б.: КЭ., 1996.—430 б.
40. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации.— М.: Дело, 1999.—480 б.
41. Зимняя И.А Психология обучения иностранным языкам в школе.— М.: Просвещение, 1991.—133 б.
42. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. 2-ое изд.—М.: Просвещение, 1995.— 160 б.
43. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.— М.: Просвещение, 1991.—219 б.
44. Измайлова А.Э. Кыргызстандагы советтик мектептердин тарыхы. —Ф.: Кыргызмамбас, 418 б.
45. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи, теория и практика обучения.— М.: Просвещение, 1991.—192 б.
46. Карасаев Х. Өздөштүрүлгөн сөздөр.— Ф.: КСЭ., 1986.— 424 б.
47. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.— М.: Знание, 1990.—64 б.
48. Кондаков Н.И. Логический словарь.—М., 1971.— 271-б.

49. Красных В.И., Гаюпов С.И. Узбекско-русский и русско-узбекский разговорник. — М.: Русский язык, 1989. — 400 б.
50. Култаева У.Б. Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун методикасы — Б., 1995. — 226 б.
51. Кыргыз тили жана адабиятынан билим берүүнүн мамлекеттик стандарты. — Б., 1996. — 14 б.
52. Кыргыз тилин өзгө тил катары окутуунун лингводидактикалык проблемалары. /Ред. Ж.Жусаев/ — Каракол, 1995. — 90 б.
53. Кыргыз тилинин программы V-XI класстар үчүн. — Б.: Мектеп, 1993. — 24 б.
54. Кыргыз тилинин программы. /4-9-класстар үчүн./ Түз. Назаров А., Ашираев Т./ — Б.: Кыргызстан, 1996. — 48 б.
55. Ладыженская Т.А. Живое слово. — М.: Просвещение, 1986. — 128 б.
56. Леонтьев А.А. Психологические основы обучения русскому языку как иностранному. /Методика.— М., 1977.
57. Леонтьев Н.А. Язык, речь и речевая деятельность. — М.: Просвещение, 1969. — 214 б.
58. Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка. — М.: Изд. АПН РСФСР., 1956. — 94 б.
59. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Просвещение, 1988. — 159 б.
60. Мактаб программалари. /Рус мактабларида ўзбек тили/ IV— XI снифлар — Т.: Щкитувчи, 1987. — 44 б.
61. Мастерство устной речи. /Под ред. В.В. Голубкова.— М.: Просвещение, 1965. — 200 б.
62. Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред. Т.А. Ладыженской/ — М.: Просвещение, 1991. — 240 б.
63. Назаров А., Ашираев Т. Кыргыз тили. Окутуу өзбек тилинде жургузүлгөн мектептердин II классстары үчүн окуу китеbi. — Ош, 2000. — 184 б.
64. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.— М.: Просвещение, 1988. — 240 б.
65. Мирзахидова М.И., Дарбанов М.Е. Кыргыз тили. Өзбек мектептеринин III классстары үчүн окуу китеbi. — Ташкент, 1998. — 238 б.
66. Морозов В.П. Тайны реальной речи. — Л., 1997.
67. Мусаев С. Кеп маданиятынын маселелери. — Б.: Илим, 1992. — 166 б.
68. Мусаева В.И. Баяндама үчүн тексттер жыйнагы жана анын методикасы. — Б.: 1996. — 80 б.
69. Мусаева В.И. Мектепте лексиканы окутуу. — Б.: Мектеп, 1993. — 50 б.
70. Новиков Л.А. Искусство слова.— М.: Педагогика, 1991. — 142 б.
71. Общая методика обучения иностранным языкам.— М.: Русский язык, 1991. — 358 б.

72. *Озеров Ю.А.* Раздумья перед сочинением. —М.: Высшая школа, 1990. — 160 б.
73. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин I-XI класстары үчүн кыргыз тилинин программысы. —Б.: Педагогика, 2000. —88 б.
74. *Орзубаева Б.Ө.* Кыргыз тил илиминин маанилүү маселелери.—Б.: Илим, 1995. —400 б.
75. *Өмүралиев Б.* Кыргыз тилинин синтаксисин окутуунун методикасы.—Ф.: Мектеп, 1991.—268 б.
76. *Өмүралиева Р.* Кыргыз тилиндеги шарттуу кырдаал. —Ф.: Мектеп, 1972. —110 б.
77. *Пассов Е.И.* Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. —М.: Просвещение, 1991. —222 б.
78. *Пассов Е.И.* Основы методики обучения иностранным языкам. —М.: Русский язык, 1977. —214 б.
79. *Русско-киргизский словарь.* /Түз. *Орзубаева Б.Ө.* ж.б. —Ф.: КСЭ., 1988. —480 б.
80. Проблемы речевой деятельности. /Под ред. *И.А. Зимняя* /—М.: МГПИ ИЯ им. Мориса Тореза, 1983. —217 б.
81. *Психолого-педагогический словарь.* /Под ред. *В.А. Межерикова*.—Ростов на Дону: Феникс, 1988. —544 б.
82. *Русский язык и культура речи.* /Под ред. *В.И. Максимова*. —М.: Гардарики, 2000. —416 б.
83. *Розенталь Д.Э.* А как лучше сказать?—М.: Просвещение, 1988. -176 б.
84. *Рысбаев С.* Атуулдук милдетибиз. /Кыргызстан аялдары.—1989.—№3
85. *Рысбаев С.* Сөз өстүрүү (орус мектептердин I класстары үчүн окуу куралы) — Б.: Кыргызстан басма үйү, 1999.
86. *Рысбаев С.* Окуучунун дилбаяны. —Б., 1998.—52 б.
87. *Рысбаев С., Абдраева Э., Өмүралиев Б.* Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилинен билим берүүнүн мамлекеттик стандарты.—Б., 1995.
88. *Скворцов Л.И.* Основы культуры речи. Хрестоматия. —М.: Высшая школа, 1984.— 312 б.
89. Словарь по этике. /Под ред. *И.С. Коня*/—М.: Политиздат, 1975.—38 б.
90. *Тагаева З.* Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун методикасынын программысы. — Ош: 1997.— 18 б.
91. *Тихеева Е.И.* Развитие речи детей. —М.: 1972. —119 б.
92. Узбекско-русский словарь. /Под.ред. *С.Ф.Акобировой, Г.Н. Михайлова*.—Т.: УСЭ, 1988.—728 б.
93. *Формановская Н.И.* Вы сказали: “Здравствуйте”. —М.: Знание, 1989. —160 б.
94. *Формановская Н.И.* Речевой этикет и культура общения,—М.: Высшая школа, 1989.—160 б.
95. *Эшиев А.* Окуучулардын байланыштуу кебин өстүрүүнүн айрым

- жолдору (VI-VII класстар). —Б., 1995. — 66 б.
- 96.Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк. —Ф.: КСЭ., 1965.—623 б.
- 97.Юдахин К.К. Кыргызча-орусча сөздүк. —Ф.: КСЭ., 1985.—2-к.—255 б.
- 98.Юдахин К.К. Русско-киргизский словарь. —М.: ИИНС., 1957.— 990 б.
- 99.Юнусалиев Б.М. Тандалган эмгектер. —Ф.: Илим, 1985. — 512 б.
- 100.Кыргыз тилинин жана адабиятынын программысы, Фрунзе, “Мектеп”, 1987.
- 101.“Кыргыз тилинин омономдер сөздүгү”, Фрунзе, “Илим”, 1986.
- 102.Сборник диктантов для начальных классов, М., “Просвещение”, 1984.
- 103.Башталгыч класстын программалары, -Б., “Педагогика”, 2003.
- 104.Кыргыз адабиятынын программысы, -Б., 2003.
- 105.Воропкова В.В., “Обучение грамоте и правописание”, М., “Школа-Пресс”, 1995.
- 106.С.К.Рысбаев, “1-класста окуучулардын сабатын ачуунун, сөзүн өстүрүүрүү жана рухий тарбия берүүнүн маселелери”, Б., “Педагогика”, 2000.
- 107.М.Р.Рахимова, “Педагогиканын тарыхынын очерктери”, Б., 1998.
- 108.Байгазиев С.О., “Менин боз торгоюм”, Фрунзе, “Мектеп”, 1970.
- 109.“Нормализация учебной нагрузки школьников”, М., “Педагогика”, 1988.
- 110.Мусаева В., “Баяндама жыйнагы”, 5-11 кл., Б., 1999.
- 111.Усөналиев С., “Кыргыз тилин инновациялык ыкмалар менен окутуу, Б., 1999.
- 112.Ж.Энтериев, “Окуу жана таза жазуу”, (Башталгыч мектептин мугалимдери учун), 1989.
- 113.“Комплексный подход к воспитанию школьников”, -М., “Педагогика”, 1980, 38-бет.
- 114.Э.Бердибаев, Б.Рысбекова, К.Сартбаев, “Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасы”, Фрунзе, Мектеп, 1978.
- 115.С.К.Рысбаев, А.А.Акматова, “Кеп маданиятын өзбек класстарында окутуу”, методикалык колдонмо, Ош, 2002.
- 116.С.Рысбаев, “Окуу-жазуу ишкердигин калыптандыруунун ритмикалык ыкмалары”, “Күт билим сабак”, 2002, № 1.

1-Бөлүк Сөз жана сүйлөө ишмердиги

| | |
|---|----|
| Сөз жөнүндө этюддар..... | 11 |
| 1-этюд: Сөз–ыйык, сөз керемет..... | 11 |
| 2-этюд: Сөз– адамдын маданияты..... | 13 |
| 3-этюд: Сөз - элдик педагогиканын феномени | 17 |
| 4-этюд: Сөз кудурети – эне тилде | 19 |
| 5-этюд: Сөз табиятты–табышмак..... | 22 |
| 6-этюд: Биз маданияттуубуз, бирок сүйлөө маданиятбызың кандай?..... | 27 |
| 7-этюд: Сөз гана калат! Сөз менен бирге эрдик алат!..... | 32 |
| 8-этюд: Бала тилиндөй ширин эмне бар?..... | 36 |
| 9-этюд: өздөр кайдан жааралат? | 41 |
| 10-этюд: Сүйлөшүү маданияттына үйрөтүүнүн он шарты..... | 47 |

2-Бөлүк Сүйлөө жана кеп ишмердиги

| | |
|---|-----|
| Кеп маданияты сүйлөө ишмердигинин негизги белгиси..... | 58 |
| Кептик норма жана жазып-сүйлөө ишмердиги..... | 65 |
| Кептин байлыгы жана аны колдоно билүү ишмердиги..... | 69 |
| Кептин орундуулугу, кырдаалга жараша орундуу сүйлөө ишмердиги..... | 72 |
| Кеп адеби, адептүү, сылык сүйлөө ишмердиги..... | 79 |
| Кептин нарктуулугу, нарктуу сүйлөө ишмердиги..... | 89 |
| Кептин эмоционалдуулугу, жагдайга жараша эмоционалдуу сүйлөө ишмердиги..... | 100 |
| Кептин тактыйы, так сүйлөө ишмердиги..... | 102 |
| Кептин тазалыгы, эне тилде таза сүйлөө ишмердиги..... | 112 |
| Кептин логикалуулугу, сүйлөмдү логикалуу түзө билүү ишмердиги.. | 124 |
| Кептин көркүүлүгү, көркүү сүйлөө ишмердиги..... | 141 |

3-бөлүк Жазуу жана кеп ишмердиги

| | |
|---|-----|
| 1.Алгы сөз..... | 152 |
| 2. Окуучунун жазуу ишкердүүлүгүнө коюлуучу талаптар..... | 154 |
| 3. Жат жазуу деген эмне?..... | 155 |
| 4.Жат жазуу ишин типтери жана түрлөрү..... | 156 |
| 5. Окуучунун жат жазуусун баалоо жана анын чен-өлчөмдөрү..... | 160 |
| 6.Жат жазуу ишин жүргүзүүнүн технологиясы..... | 165 |
| 7. Жат жазуу жаздыруунун үлгүсү..... | 167 |

| | |
|--|-----|
| 9. Окуучунун жазуу ылдамдыгы кандай болот? | 168 |
| 9. Жат жазуу иштерин жүргүзүүдө кеп маданияты, кеп адеби жана кандайча эске алынат? | 173 |
| 10. Жазуу жумуштарына коюлуучу гигиеналык талаптар | 174 |
| 11. Жазуу маданияты деген эмне, же аны жатжазуу учурунда кантит эске алууга болот? | 178 |
| 12. Жазуу маданиятынын адам турмушундагы пайдасы тууралуу окуучулар үчүн уламыш | 180 |
| 13. Окуучуларды жат жазуу жумуштарына даярдоодо окуу-жазуу ишкердигин калыптаандыруунун ритмикалык ыкмалары | 185 |

Баяндама жазуу-текстти өркүндөтүүдөгү ишмердик ДИЛ БАЯН ЖАНА ОКУУЧУНУН АҚЫЛ АБЫТТАРЫ

Дил баяндын чыгармачыл түрлөрү:

| | |
|----------------------------|-----|
| Мүнөздөмө дилбаян | 213 |
| Очерк дил баян | 216 |
| Рецензия дил баян | 219 |
| Публицистика дил баян | 220 |
| Ангеме же новелла дил баян | 224 |
| Поэма же ыр дил баян | 228 |
| Пьеса дил баян | 233 |
| Репортаж дил баян | 236 |
| Этод же суреттөмө дил баян | 238 |
| Фантастика дил баян | 240 |
| Жомок дил баян | 243 |
| Улама дил баян | 246 |



995879